

А. О. Осмонов, Т. М. Чодураев

# ДҮЙНӨНҮН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАНА СОЦИАЛДЫҚ ГЕОГРАФИЯСЫ

10



ББК 74. 264.3  
УДК 373.167.1  
O-13

Рецензенттери: Эргешов Абжапар Абдыразакович,  
география илимдеринин доктору,  
профессор БГУ К. Карасаев

Сагынбекова Нургүл Мыктыбекова, Г. Гмайнер атындагы  
мектептин география мугалими

Осмонов А., Чодураев Т.

O-13 Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы:/ орто мектептин 10-кл. учун окуу китеbi – Б.: «Инсанат», 2011.– 288 б.: ил.

ISBN 9967-415-18-5

ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР:



Кошумча маалыматтар  
(кызыктуу фактылар)



Билим жана билгичтикке  
ээ болуу (тапшырмалар)



Өзүн-өзү жана бири-бирин  
текшерүү блогу



Тапшырмаларды практика  
жүзүндо аткаруу



Силер билесицерби?



Дептеринерге жазгыла

© Осмонов А., Чодураев Т., 2011.

© Кыргыз Республикасынын Билим  
берүү жана илим министрлиги, 2011.

© «Инсанат» басмасы, 2011.

ISBN 9967-415-18-5

## МАЗМУНУ

СӨЗ БАШЫ ..... 4

### I Болум.

#### ДҮЙНӨГӨ ЖАЛПЫ МҮНӘЗДӨМӨ

Дүйнөнүн учурдағы саясий картасы ..... 5

§ 1. Азыркы кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлгү ..... 5

§ 2. Эл аралык мамилелердин дүйнөнүн саясий картасына тийгизген таасири ..... 9

§ 3. Дүйнене өлкөлөрүнүн мамлекеттік түзүлүштору ..... 11

§ 4. Саясий география жөнүндө түшүнүк ..... 13

Дүйнөнүн жаратылыш ресурстарынын географиясы ..... 17

§ 5. Айланы чойропын булганышы жана аны коргоо ..... 17

§ 6. Географиялык ресурс таануу жана геоэкология ..... 20

Дүйнене калкынын географиясы ..... 28

§ 7. Дүйнөдөгү калктын саны жана осуушы ..... 28

§ 8. Калктын курамы (түзүлүшү) ..... 34

§ 9. Калктын жайгашуусу, жыштыгы жана миграциясы ..... 38

§ 10. Шаар жана эләт (айыл-кыштак) калкы ..... 40

Илимий-техникалык революция жана дүйнөлүк чарба ..... 51

§ 11. Илимий-техникалык революция ..... 51

§ 12. Дүйнөлүк чарба ..... 55

§ 13. Дүйнөлүк чарбанын тармактык жана аймактык түзүлүшү ..... 58

§ 14. Чарба тармактарынын жайгашуу факторлору ..... 63

Дүйнөлүк чарбанын тармактарынын географиясы ..... 72

§ 15. Өнөр жай географиясы ..... 72

§ 16. Айыл чарбасынын жана балык уулоонун географиясы ..... 88

§ 17. Транспорт географиясы ..... 99

§ 18. Эл аралык экономикалык мамилелер ..... 104

### II Болум. ДҮЙНӨНҮН РЕГИОНДОР БОЮНЧА МҮНӘЗДӨМОСУ

Чет олкөлүк Европа (КМПШдан тышкary) ..... 117

§ 19. Чет олкөлүк Европанын жалпы мунәздөмөсү ..... 117

§ 20. Чет олкөлүк Европанын калкынын жана чарбасынын жайгашуусунун географиясы ..... 129

§ 21. Чет өлкөлүк Европанын субрегиондору ..... 135

§ 22. Германия Федеративтик Республикасы ..... 135

Чет олкөлүк Азия (КМПШдан тышкary) ..... 150

§ 23. Чет олкөлүк Азиянын жалпы мунәздөмөсү ..... 150

§ 24. Кытай Эл Республикасы ..... 156

§ 25. Япония ..... 162

§ 26. Индия ..... 169

КМШ өлкөлөрү ..... 186

§ 27. Россия Федерациясы (РФ) ..... 186

§ 28. Казакстан Республикасы ..... 197

§ 29. Украина ..... 199

Африка ..... 208

§ 30. Африканын жалпы мүнәздөмөсү ..... 208

§ 31. Африканын субрегиондору жана ири өлкөлөрү ..... 215

Түндүк Америка ..... 225

§ 32. Америка Кошмо Штаттары (АКШ) ..... 225

§ 33. Канада ..... 240

Латын Америкасы жана Австралия ..... 250

§ 34. Латын Америкасынын жалпы мүнәздөмөсү ..... 250

§ 35. Бразилия ..... 256

Австралия ..... 258

Терминдердин жана кыскартуулардың сөздүгү ..... 267

Тиркеме ..... 270

БАЙЫРДАЛДЫРУУ ЖАНА  
МУНӘЗДӨМӨСҮНҮН ОШОУУ  
МАКСАМАТТИЛДИЛІ

ТОКТОМАМАТ АЙНАЛАУ  
АРЫМ МАСАЛАЛАРЫ

ИИН.031072012258

БИЛДІРІССІЗ САРАСЫНДА  
ЖАСАЛАУ

МЕДИАСТАТИКА

СЕРДЕЦСЫЗДАЛЫКТАРЫ

## СӨЗ БАШЫ

**Д**үйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы – география илминин коомдук илмдерге кирген болугу. Ал дүйнөнүн, региондордун жана олкөлөрдүн калкынын жайгашиусун жана чарбасынын осуп-онүгүү авалын изилдейт, ошондой эле эл аралык мамилені, коом менен жаратылыштын карым-каптнаштарын жана дүйнөнүн азыркы учурдагы онүгүшүн баяндайт.

Бул окуу китеби эки болумдөн турат. Биринчи болумдө дүйнөгө жалпы мунәздөмө, экинчи болумундө дүйнөгө региондук экономикалык-географиялык жана социалдык-географиялык мунәздөмөлөр берилген.

Окуу материалдарынан темаларга болунғон. Темалардан кийин анын илмий мазмунун ачкан негизги текст берилип, алар өзүнчө параграфтарга ажыратылган. Текст карталар, графиктер жана статистикалык таблицалар менен коштолгон. Адатта, алар текстти кайталабай, толуктайт.

Ар бир материалдеги олкөлөрдүн «визит» баракчасы катары теманын башында таблица катары берилген. Ал таблицалар текст менен кошо пайдалана турган кошумча билимдин булагы боло алат.

Негизги тексттен кийин кошумча текст берилип, анда ошол темада тиешелүү кызыктуу маалыматтар тандалып, анда «хрестоматиянын» милдетин аткарган материалдар топтолгон.

Билимге жана билгичтикке ээ болуу блогу кителин негизги текстиндеги карталар, таблицалар, графиктер жана кошумча адабияттар менен иштеп толуктоо учун берилет.

Озун-өзү жана бири-бирин текшерүү блогу да бир кыйла конкреттүү суроолорду камтыйт. Аларга жеоп издеө учун аракеттенүү окуучуларга керектүү көп маалыматтарды алууга жардам берет.

Теманын усулдук ачкычында маанилүү сунуштар, ошол теманы түшүнүү учун географиянын откон сабактарынан окуучулар эмнелерди эстөө керектигин, кандай практикалык билгичтикке жетишери ж. б. маселелер айтылат.

Окуу китебинин аягына тиркелген материалдар акыркы чыккан маалымат булактарынан алынды.

Бул окуу китебин жазууда мурда жазылган окуу китестер, географиялык илмий эмгектер, түрдүү карталар ж. б. маалыматтар пайдаланылды. Коомдогу саясий-экономикалык көрсөткүчтөр тез өзгөрүлүп турганына байланыштуу мүмкүнчүлүк болушунча жаңы маалыматтар менен жабдууга аракет жасалды. Бул маалыматтар окуучулардын билим деңгээлин бекемдеп, алардын дүйнөгө болгон көз-караштарына оң таасирин тийгизет деген ойдобуз.

## ДҮЙНӨҢЕ ЖАЛПЫ МУНӨЗДЕМӘ

### ДҮЙНӨНҮН УЧУРДАГЫ САЯСИЙ КАРТАСЫ

Дүйнөнүн саясий картасы менен окуучулар 7-класстын географиясынан эле тааныш болгон. Анын калыптанышы – адам коомунун өсүп-өнүгүү жолдорун чагылдырган узакка созулган тарыхый процесс. Ал кылымдар бою мамлекеттердин пайда болуусуна жана кайра жоголуусуна, алардын чек араларынын өзгөрүссүнө, жаңы жерлерди ачып, аларды болшитирүп, колонияларга айландыруусуна, метрополиялар түзүлүп, аймактарды кайра болшитирүссүнө күбө болот. Учурдагы дүйнөнүн саясий картасы – биринчи кезекте экономикалык жана социалдык географиянын бир тармагы болгон саясий географиянын илктишвич предмети.

#### § 1. Азыркы кездеги дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көп түрдүүлүгү

**1. Өлкөлөрдүн топтору жана саны.** Өлкө (мамлекет) – дүйнөнүн саясий картасынын негизин түзөт. Биринчиден, экинчи дүйнөлүк согуштун натыйжасында империализмдин колониялык системасынын кыйрашинаар 1945–1993-жылдары 102 өлкө саясий көз карандылыктан бошоду. Экинчиден, 1990-жылдардын башында Советтер Союзунун, Югославиянын, Чехословакиянын тарашынын натыйжасында ондогон мамлекеттер пайда болуп, өлкөлөрдүн жалпы саны естү. Ошондуктан, XX кылымдын аягында жана XXI кылымдын башында дүйнөнүн саясий картасында өлкөлөрдүн жана аймактардын саны 231ге жетти, анын ичинен эгемендүү мамлекеттердин саны 194 (2008-ж.).

Бул сандын өсүшүнөн дүйнөдө маанилүү сапаттык жылыштар да болду. Эгерде 1900-жылы дүйнөдө 57 гана эгемендүү мамлекет болсо, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында 71ге, ал эми 2000-жылы 231ге жетти. Калган аймактар – Улугу Британиянын, Франциянын, Нидерландиянын, АКШнын өзүн-өзү башкаруу укугуна ээ боло эзек мурдагы колонияларынын калдыктары.

Мамлекеттер көп болгондугуна байланыштуу, аларды сандык критерийдердин негизинде топтоштурууга туура келди. Топтоштуруунун эң негизги

критерийи катары – өлкөлөрдүн аймагынын чондугу жана калкынын саны алышынды.

Дүйнедө аяты 3 млн км<sup>2</sup>ден ашкан 7 өлкө бар. Алар: Россия, Канада, Кытай, АКШ, Бразилия, Австралия, Индия.

Дүйнедө калкынын саны 100 млндон ашкан 11 мамлекет бар. Алар: Кытай, Индия, АКШ, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Россия, Нигерия, Бангладеш, Япония, Мексика. Алардын калкынын жалпы саны биригип дүйнөнүн калкынын  $\frac{3}{5}$  бөлүгүн түзөт.

Дүйнөнүн саясий картасында орто чондуктагы жана чакан мамлекеттер басымдуулук қылат. Аяты жана калкынын саны боюнча эң чакан микромамлекеттер да бар. Аларга Европада – Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан, Африкада – Маврикий, Америкада – Барбадос, Гренада, Сент-Люсия ж.б. Океанияда – Тонго, Науру кирет.

Кээде өлкөлөр географиялык өзгөчөлүктөрү боюнча да топтоштурулат. Ага байланыштуу дениз жээгиндеги, жарым аралдардагы, аралдардагы өлкөлөр болуп айырмаланат. Өзгөчө топторду дениз менен чулганбаган материк ичиндеги өлкөлөр түзөт. Мындай өлкөлөрдүн бир тобу тропиктик Африкада, КМШда кездешет.

**2. Өлкөлөрдү типтештириүү.** Өлкөлөрдү топтоштуруу сандык көрсөткүчтөргө гана таянса, тиpptештириүү башка сапаттык жагына, тигил же бул өлкөнүн дүйнөнүн саясий жана экономикалык картадагы ордун аныктай турган көрсөткүчтөргө таянат.

Өз кезегинде, өлкөлөр социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн денгээли, саясий бағыты, бийликтин демократиялуулугунун даражасы, дүйнөлүк экономикага катышуусу боюнча ар түрдүү денгээлде болушу мүмкүн.

1990-жылдардын башталышына чейин, дүйнө өлкөлөрүн негизги үч топко болуу кабыл алынган: 1) социалисттик; 2) капиталисттик; 3) өнүгүп келе жаткан өлкөлөр.

Дүйнөлүк социалисттик система тарагандан кийин ал тиpptештириүүнүн ордуна жаны тиpptештириүү пайда болду. Бул тиpptештириүүгө ылайык дүйнөнүн өлкөлөрү үч болуккө – экономикалык жактан өнүккөн; өнүгүп келе жаткан жана экономикасы өтмө жолундагы, б.а. пландуу борборлоштурулган экономикадан рынок (базар) экономикасына өтүп жаткан өлкөлөр (булар кебүнчө Чыгыш Европа жана КМШ өлкөлөрү, ошондой эле Азиядагы мурунку социалисттик түзүлүштөгү мамлекеттер) болуп бөлүнген.

Мындай тиpptештириүү менен катар эки бөлүктүү тиpptештириүү да колдонулат. Ага ылайык дүйнө өлкөлөрү өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан деп, экиге бөлүнёт. Бул тиpptештириүүнүн негизги критерийи – тигил же бул өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүү денгээли, т. а. киши башына туура келген – ички дүйн продукциясы (ИДП).

*Кийинки кездерде Бириккен Улуттар Уюму (БҮУ) жана башка эл аралык уюмдар дүйнө өлкөлөрүнүн социалдык-экономикалык өнүгүү денгээлин*

жаңы синтездик көрсөткүчтөрү, адам өнүгүүсүнүн индекси (АӨИ) боюнча баалай баштады. АӨИ жалаң эле киши башына туура келген кирешени эмес, анын жашоосунун узактыгын жана алардын билим деңгээлин эсепке алат. АӨИнин көрсөткүчү боюнча жогорку деңгээлде өнүккөн олколорға Канада, АКШ, Япония, эң томонкүсүнө – Африканын Сомали, Сьерра-Леоне жана Нигер олколору кирет. Кыргызстан АӨИ боюнча томонкү денгээлдин биринчи болупундо.

**3. Экономикасы өнүккөн олколор.** БҮҮ азыркы кезде экономикасы өнүккөн олколорға Европанын, Азиянын, Африканын, Түндүк Американын, Австралиянын жана Океаниянын 60ка жакын олколорун киргизет. Ал олколордун бардыгы экономикалык жана социалдык өнүгүү деңгээли жокору жана ички дүн продукциясынын киши башына тийген үлүшү боюнча дагы алдыда. Бирок, бул тилтеги олколордун ичинде да айырмачылыктар болот. Алар өз ичинен төрткө болунот. Биринчи топту «Батыштын чон жети олкосу» – АКШ, Япония, Германия, Франция, Улуу Британия, Италия жана Канада түзөт. Бул олколор экономика жана саясат жаатында дүйнөлүк олколордун лидерлери. Аталган «жетөөнүн» чыгарган продукциясы дүйнөлүк өнер жайдын дүн продукциясынын 50%ын, айыл чарбасынын дүн продукциясынын 25%ын ал эми ИДПнын ар бир кишиге туура келген үлүшү 20 минден 30 мин АКШ долларына чейин түзөт.

Экинчи топту Батыш Европанын чакан олколору түзөт. Саясий жана экономикалык жагынан анча күчтүү болбогону менен, дүйнөлүк масштабда алар чон роль ойнойт. Өзгөчө кийинки мезгилде бул топтун көп олкосунде ар бир кишиге туура келген ИДПдагы үлүшү алдынкы «жетөөнөн» артта калбайт.

Үчүнчү топту Европалык эмес олколор – Израиль жана Австралия, Жаны Зеландия, жана Түштүк Африка Республикасы (ТАР) түзөт. Кийинки үчөө – Улуу Британиянын феодализм доорун өтпөгөн мурдагы колониялары. Азыркы кезде саясий жана экономикалык өнүгүүсүндө бир далай өзгөчөлүктөрү бар.

Төртүнчү топтун олколору жаңы гана калыптанып келе жатат. Алар 1997-жылдан кийин экономикалык өнүккөн олколордун катарына кирген Азиядагы Корей Республикасы, Сингапур, Тайвань. Бул олколор ИДПнын ар бир кишиге туура келген үлүшү боюнча өнүккөн олколорға жакыннады. Алар экономикасынын түзүлүшүнүн ар тараалтуулугу жана көндиги, өзгөчө тейлөө секторунун тез өскөндүгү жана дүйнөлүк соодага аралашкандыгы менен айырмаланат.

**4. Өнүгүп келе жаткан олколор.** Өнүгүп келе жаткан олколорға 150дей олко жана аймактар кирип, кургактыктын төнинен көбүн эзлеп жана дүйнөнүн калкынын  $\frac{3}{5}$  болгутун камтыйт. Алар кебүнчө дүйнөнүн саясий картасында Азия, Африка, Латын Америкасында жана Океаниянын экваторға жакын аймактарында жайгашкан. Алардын бир далайы экинчи дүйнөлүк согушка

чейин (Иран, Тайланд, Эфиопия, Египет, Латын Америкасының өлкөлөрү ж. б.) боштондукка чыккан. Көп өлкөлөр экинчи дүйнөлүк согуштан кийин боштондукка чыкты. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн чон тобу етө ар түрдүү жана өнүгүү денгээли бирдей эмес. Ошондуктан, ал өлкөлөрдү типтештириүү кыйынга турат. Көптөгөн окумуштуулар тиpptештириүүнүн түрдүү жолдорун сунуш кылган. Бирок алардын бири да жалпы тиpptештириүү катары кабыл алынган эмес. Ошондой болсо да өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү жакындаштырып, алты топко бөлүүгө болот.

**Алардын биринчилиери маанилүү өлкөлөр** – эң зор жаратылыш байлыгы бар Индия, Бразилия, Мексика. Калкынын саны, экономикалык потенциалы боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн лидерлери болуп саналат. Бул уч өлкө өнер жай продукциясын өндүрүү боюнча калган 147 өлкө чыгарганга барабар продукция өндүрөт. Бирок, ИДПНЫН киши башына бөлүнгөн үлүшү, экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдөн эң зле төмөн. Мисалы, Индияда ал көрсөткүч 350 АКШ долларын түзөт.

**Экинчи топко социалдык-экономикалык өнүгүүсү салыштырмалуу жогорку деңгээлдеги жана ИДПНЫН кишиге болүнгөн үлүшү 1 мин доллардан туура келген, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр кирет. Мындаи өлкөлөрдүн көбү Латын Америкасында (Аргентина, Уругвай, Чили, Венесуэла ж. б.). Аларга ошондой зле Азиянын жана Түндүк Африканын кээ бир өлкөлөрү да кирет.**

**Үчүнчүчү топко жаңы индустриялык өлкөлөрдү киргизсе болот.** Өткөн кылымдын 80- жана 90-жылдарында алар етө тез өнүгүп, «Азиянын жолборсатору» деген наам алган. Мындаи өлкөлөргө Малайзия, Тайланд, Индонезия ж. б. кошулат.

**Төртүнчүчү топко нефтини экспорттоочу өлкөлөр кирет.** «Нефть-долларларынан» түшкөн кирешеси боюнча ИДПНЫН ар бир кишиге туура келген үлүшү 10 минден, кээде 20 мин АКШ долларына чейин жетет. Алар – негизинен Перс булунун тегерегиндеги өлкөлөр (Сауд Арабиясы, Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмирліктери, Бахрейн), ошондой зле Ливия, Бруней ж. б. айрым өлкөлөр.

**Бешинчи «классикалык» топко өнүгүп келе жаткан көп өлкө кирет.** Бул өлкөлөр өзүлөрүнүн өнүгүүсү боюнча артта калган, ИДПНЫН киши башына туура келген үлүшү жылына 1 мин АКШ долларынан аз. Аларга эн артта калган, феодалдык калдыктар өкүм сүргөн көп укладдуу экономика мунездүү. Буларга Африкада, Азияда жана Латын Америкасында жайгашкан өлкөлөр кирет.

**Алтынчы топту болжол менен 40 өлкө (жалпы калкынын саны 600 миллиондан ашкан) түзөт.** БҮҮнүн классификациясы боюнча бул топко экономикасы эң начар өнүккөн өлкөлөр кирет (кээде алар «төртүнчүч дүйнө» делет). Аларда өзү гана керектөөчү айыл чарба продукциясы өндүрүлөт, кайра иштетүүчү өнер жайлары таптакыр жок, калкынын  $\frac{2}{3}$  бөлүгү сабатсыз,

ИДПнын киши башына туура келген үлүшү жылына 100–300 АКШ долларынан ашпайт. Бул өлкөлөргө Азияда Бангладеш, Непал, Афганистан, Йемен, Африкада – Мали, Сомали, Нигер, Чад, Эфиопия, Мозамбик, Латын Америкасында – Гаити ж. б. кирет. Ушул өлкөлөрдүн арасынан да эн акыркы орунда Мозамбик, мында ИДПнын киши башына туура келген үлүшү жылына 80 АКШ долларынан ашпайт.

**5. Экономикасы отмө жолундагы өлкөлөр.** Бул типтеги өлкөлөргө мурдагы социалисттик жол менен өнүгүп келген өлкөлөр кирет. Социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү буюнча Чыгыш Европанын (Польша, Чехия, Венгрия ж. б.), ошондой эле Балтия өлкөлөрү да экономикасы өнүккөн өлкөлөргө кирет. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр да бар (Россия Батыштын өнүккөн «жети» өлкөсү менен биригип «чон сегизге» кошулат, Украина ж. б.). Ошондой эле экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ортосунда турган өлкөлөр да бар. Буга типтештириүү буюнча ушундай эле карама-каршылыктуу абалды саясий түзүлүшү жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрү бар (социалисттик түзүлүштөгү) Кытай ж. б. өлкөлөр кирет. Кийинки мезгилдерде Кытай эн жогорку арым менен өнүгүп, дүйнөлүк саясатта гана эмес, дүйнөлүк чарбада да улуу өлкөгө айланды. Бирок, ИДПнын киши башына туура келген үлүшү калкынын санынын көптүгүнө байланыштуу 500 АКШ долларын гана түзөт.

## § 2. Эл аралык мамилелердин дүйнөнүн саясий картасына тийгизген таасири

### 1. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки дүйнөнүн саясий картасы.

Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин дүйнөнүн саясий картасында бир канча социалисттик өлкөлөрдүн түзүлүшү, колониялык системанын кыйрашы жана өз алдынчалыктын өсүшү сыйктуу маанилүү окуялар болуп оттү. Согуштан кийинки окуялардын негизин социалисттик система менен капиталисттик системанын, Чыгыш менен Батыштын глобалдык карама-каршылыктары жана алардын ортосундагы «кансыз согуш» түздү. Жер шарынын ар кайсы бөлүгүндө согуштук базалар курулуп, чакан согуштар болуп жатты. Дүйнөнүн саясий картасынын бетинде көптөгөн эл аралык чыналуулардын очоктору пайда болуп, региондук чыр-чатактар чыкты. Мисалы, согуштан кийинки жылдардын бардыгында эле эн башкы «чыр-чатактуу аймак» Жакынкы Чыгыш, Персбулунун тегерегинде. Бул көп түрдүү маданият менен диндин тарыхый кайчылашкан эл аралык сезимге тийгөн түйүндүү жери. Бул жерде жалан эле арабдар менен еврейлердин гана эмес, ошондой эле көп мамлекеттердин кызыкчылыктары кайчылашкан.

**2. Дүйнөнүн саясий картасы жана азыркы көздеги эл аралык мамиле.** Откөн кылымдын 80-жылдарынын орто ченинен баштап, эл аралык мамиле – тирешүүдөн бири-бирин түшүнүүгө жана кызматташууга етүүдө. Мурдагы ишенбөөчүлүк, шектүүлүк жана душмандык мамиле жакшы коншулукка алмашылды. Азыр мындай мамиле Россияда, КМШ менен АКШнын ортосунда, Европалык өлкөлөр менен Азия – Тынч океандык жана башка өлкөлөр менен түзүлдү. Дүйнөнүн саясий картасында Германиянын биригиши, КМШнын түзүлүшү, Варшава келишиминин тараishi чагылдырылды. Көпчүлүк региондук чатактарды саясий каражаттар менен чечүүгө мүмкүн болду. Сүйлөшүүлөр аркылуу Борбордук Америкадагы (Никарагуа, Сальвадор), Африканын түштүгүндөгү (Намибия), Түштүк-Чыгыш Азиядагы (Камбоджа) чыр-чатактар басылды. Жакынкы Чыгыштагы араб-израиль чатактары да бир аз басыла баштады.

Натыйжада эл аралык кыйынчылыктар азайды. Дүйнөдө жашоо коопсуз жана тынч болууда. Кыйынчылыктарды жоюуда штаб-квартирасы Нью-Йоркто орун алган Бириккен Улуттар Үюмунун (БҮҮ) мааниси зор. 1999-жылы ага мүчө болуп, 185 өлкө кирсе, 2008-жылы 194ке жеткен.

Бул жетишкендиктерге карабай дүйнөнүн саясий картасында дагы эле чечилбеген маселелер арбын.

**Бириинчи кезекте, региондук жана жергиликтүү чыр-чатактар жана алардын негизинде кәэде кан төгүлүүгө чейин барган чек ара чатактары же диний-этностук карама-каршылыктар пайда болууда. Мисалы, мурунку Югославиянын аймагында босниялык-мусулмандар менен сербердердин ортосунда кадимкідей согуш чыкты. Кийин 1990-жылдардын аягында Сербиядагы албандар жашаган Косоводогу согуштан жергиликтүү эл жабыркады. Ушундай эле чыр-чатактар Ирак, Афганистан, Сомали, Судан мамлекеттеринин аймактарында байкалууда.**

Экинчиден, ядролук куралды жайылтпoo күрөшү 1970-жылы БҮҮда кабыл алышкан Келишимге ылайык, ядролук куралдуу өлкөлөрдүн «клубуна» кириүгө беш гана өлкө – АКШ, СССР, Улуу Британия, Франция жана Кытай укук алган. Бирок, ядролук куралды чыгаруу учун жашыруун иштерди Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Израиль, Түндүк Корея ж. б. айрым кәэ бир өлкөлөр уланта берген. Эл аралык каршылыкка карабастан Индия менен Пакистан езүлөрүнүн жер астындагы полигондорунда ядролук куралды жардырышкан. Дүйнөдө ядролук куралдардын жалпы саны көп бойдан калууда.

Үчүнчүдөн, **ТАСБ (НАТО)** блогунун көнөйиши 1949-жылы ушулгандын Согуштук-саясий блок ТАСБ жакынкы эле мезгилгө чейин Түндүк Америка менен Батыш Европанын 16 мамлекеттин камтыган. 1990-жылдардын аягында ТАСБ чыгышты карай көнөйип, 1999-жылы ал блокко Польша, Чехия, Венгрия кириши жана Чыгыш Европанын бир нече мамлекеттери ага кириүгө камынып жатышат. Алардын ичинде мурдагы СССРдин курамындагы, Рос-

сиянын батышында жайгашкан өлкөлөр да бар. ТАСБ жалан гана саясий эмес, согуштук да блок болгондуктан, Россия бул пландарга карши, ал дүйнөлүк коопсуздукту камсыз кыла турган блоктон башка жамааттык уюм түзүүнү сунуш кылууда.

### § 3. Дүйнө өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүштерү

#### 1. Башкаруунун республикалык жана монархиялык эки негизги формалары.

Бардык өлкөлөрдүн мамлекеттик түзүлүшү башкаруу формалары менен езгөчөлөнөт.

**Республикалык башкаруу формасы** езгөчө кенири тараган. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн  $\frac{3}{4}$  болугу – Республика. Республика мыйзам чыгаруучу жөгорку бийлик шайлантган өкүлдөргө – парламентке, ал эми аткаруу бийлиги – өкмөткө тиешелүү башкаруунун мамлекеттик формасы. Саясий көз карандылыкты женип алгандан кийин бошонгон өлкөлөрдүн көпчүлүгү башкаруунун республикалык формасын тандап алышкан. Миндерген жылдар бою монархиялык башкаруу алдында келген Египет, Эфиопия, Иран сыйктуу өлкөлөр да кийин республикалык жолго өткөн.

Эз кезегинде республика президенттик жана парламенттик болуп экиге болунот. Президенттик республикада (АКШ, Аргентина, Бразилия ж. б.) президент эн чон ыйгарым укукка ээ болуп, Өкмөттү өзү башкарат. Парламенттик республикада (Германия, Италия, Израиль, Индия, Кыргызстан ж. б.) негизги фигура президент эмес, өкмөт башчысы. Иш жүэзүндө өкмөт башчысына чон укук берилгендиктен, президенттик республикадан айырмасы жокко эссе. Мисалы, булар Президенттик Франция, Египет, Россия, КМШнын көп өлкөлөрү.

**Башкаруунун монархиялык формасы** дүйнөдө азыраак (болгону – 30) тараган. **Монархия** – башкаруу формасы боюнча башында император, король, герцог, князь, султан ж.б. турган өлкө. Жөгорку бийлик кийинки мураскорго калтырылат, бирок, Малайзия менен Бириккен Араб Эмирлуктеринде (БАЭ) монарх беш жылга шайланаат. Алардын ичинде **конституциялык монархия** устөмдүк кылат. Чыныгы мыйзам чыгаруучу бийлик парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө таандык. Монарх болсо «падышачылык» кылат, бирок башкарбайт. Монархиялык түзүлүш мин жылдардан бери калган бир кездеги «таажынын» улуулугун көрсөткөн көнүмүш катары сакталып калган. Мисалы, Улуу Британия дүйнөдөгү эн байыркы конституциялык монархия. Король (азыр королева) өкмөттүн жана сот системасынын башчысы, куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, англиялык чиркөөнүн өкмөттүк башчысы, ошондой эле мурдагы Британия империясына кирген 50 өлкөнү бириктирген

Улуу Британия Бынтымактاشтыгынын башында турат. Король парламент кабыл алган мыйзамдарга кол коёт. Нормандардын басып алганынан баштап ал жерде королдун буйругу салт болуп калган формада «король ушуну каалайт» – деп берилет.

**Японияда** – конституциялык монархия. Мыйзам чыгаруучу бийликтин колунда, ал эми аткаруу бийлиги министрлер кабинеттinde болсада, император салт буюнча мамлекеттин жана улут биримдигинин символу катары кызмат кылат.

**Абсолюттук монархияда** монархтын бийлиги чексиз. Бирок мындай өлкөлөр дүйнөнүн саясий картасында аз эле калды. Негизинен алар Персия булунунун тегерегинде. Сауд Арабиясында – абсолюттук монархия. Мамлекет башчысы (король) мыйзам чыгаруучу жана аткаруу бийлигин алыш барат. Ошону менен бирге ал премьер-министр, куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы, жогорку соттун жана диний башкаруучунун милдетин аткарат. Өкмөт негизинен королдун үй-бүлөсүнөн куралат.

Абсолюттук монархиянын башка бир түрү **теократиялык монархия**. Римдеги Ватикан мамлекеттин диндик Рим Папасы башкарат.

*Дүйнөдө монархиялардын саны салыштырмалуу түрүктүү. Мурда монархиялык өлкө болуп жүргөн мамлекеттер республикага оттүшүүдө. Кийинки чейрек кылымдар ичинде эки монархиялык режимге откөн окыя болду. 1975-жылы генерал Франко олгөндин кийин, Бурбондордун династиясынан чыккан Хуан Карлос монархиянын башына келип, Испания королдук мамлекетке айланды. 1993-жылы 23 жыл бою республика болуп турган Камбоджада монархиялык формадагы түзүлүш калыбына келтирildi.*

**2. Администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн негизги формалары – унитардык жана федерациялык.** Кайсы гана өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшү болбосун алар администрациялык-аймактык бөлүнүштөрү менен мүнәздөлөт. Ушуга байланыштуу бардык өлкөлөр унитардык жана федерациялык болуп экиге бөлүнөт. Дүйнөдө унитардык түзүлүштөгү мамлекеттер басымдуу. Федерациялык түзүлүштө болгону 22 өлкө бар (Россия, Швейцария, Канада, Бельгия, Индия, Нигерия ж. б.); булардын түзүлүшү улуттук-этностук принциптерге, башкалары (Германия, Австрия, АКШ ж. б.) тарыхий-географиялык өзгөчөлүктөрүне байланышкан. Азыркы мезгилде администрациялык-аймактык бөлүнүш дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө маанилүү саясий мүнәздөгү маселеге айланууда. Биринчи кезекте алар Россия, Индия, ТАР, Канада сыйктуу федерациялык өлкөлөргө тийиштүү. Мисалы, жакынкы эле жылдарга чейин Бельгия унитардык мамлекет болгон. Өлкөдөгү жашаган валлондор менен флананддардын улуттук карама-каршылыктарынан кийин парламент 1993-жылы аттайын мыйзам менен өлкөгө федерациялык администрациялык-аймактык түзүлүштү киргизди.

#### § 4. Саясий география жөнүндө түшүнүк

**1. Саясий география – өзүнчө илимий тармак.** Саясий география – саясат таануу менен экономикалык жана социалдык географиянын чегиндеги илимдин бир тармагы. Өз алдынча илимдин тармагы катары ал XIX кылымдын аягында XX кылымдын башында калыптанган. Азыр ал *саясий кубулуштардын жана процесстердин аймактык болунуштору жонундогу илим* катары бааланат. Саясий география региондордун жана дүйнөнүн саясий картасын, мамлекеттик чек аралардын өзгөрүшүн, мамлекеттик түзүлүштөрдүн өзгөчөлүктөрүн, саясий партияларды, топторду жана блокторду, жалпы шайлоо компаниясынын аймактык өзгөчөлүгүн иликтей турган илим. Мунун бардыгы ар кыл глобалдык, региондук, елке чегинде, локалдык денгээлде карапалышы мүмкүн.

Олкөнүн жана райондун саясий-географиялык (геосаясаттык) абалы, б. а. саясий союздар менен каршылаштар, саясий чатактардын очоктору да кызыктырат. Саясий-географиялык абал мезгил өткөн сайын өзгөрөт. Демек, ал – тарыхый категория. Мисалы, 1991-жылы ССРР ыдырагандан кийинки Россиянын абалынын, өзгөчө батыш чек арасынын начарлап, көп аймактарынан ажырапши.

**2. Саясий география жана геосаясат.** Саясий географиянын бир бөлүгү **геосаясат**, тактап айтканда чек араларга, өзгөчө коншу өлкөлөргө карата болгон мамлекеттик саясат.

Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардын мезгилинде, кийин «кансыз согуштун» учурунда геосаясаттык концепция баскынчылык саясатты, согуштук базаларды куруу иштерин, башка өлкөлөрдүн ички иштерине саясий жана куралдуу киришүү аракеттерди сактоого умтулган. Азыркы мезгилде да ошол саясатты сактоого аракеттер бар, бирок эл аралык коопсуздукту сактоо жагына көнүл бурууга акырындап ооп келе жатат.

**Негизги тыяниак.** Дүйнөнүн саясий картасы – мезгилдин өзгөчө бир күзгусу. Ал үзгүлтүксүз өсүп-өнүгүүдө. Бирок, эч качан адамзаттын тарыхында XX кылымdagыдай өзгөргөн эмес.

#### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

- 1) Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялар жана жарым-жартылай колониялардын аймактары кургактыктын 72%ын эзлеп, анда жашаган калктын саны дүйнөнүн калкынын 70%ын түзген. Улуу-Британиянын бардык дүйнө болүктөрүнде 70тен ашык колониясы болгон. Аймагы боюнча алар Улуу Британияга караганда 170 эсе, калкынын саны боюнча 9 эсе көп болгон. БҮҮНУН маалыматтары боюнча XX кылымдын 90-жылдарынын аягында өзүн-өзү башкарбаган аймактар аянты жана калкы боюнча болжол менен 0,2%ды гана түзген.

2) Дүйнөдегү аяны чон мамлекеттердин бири – Канада. Анын түштүк чек арасы Римдин көндигинде, ал эми түндүктөгү аралдардын Түндүк уолга чейинки аралыгы 700 км. Канаданын гербидеги лентада «денизден денизге чейин» деген жазуу бар. Желегиндеги эки кызыл тасма сыйык да аны белгилеп турат.

3) «Нефти-доллардын» натыйжасы менен Брунейдин султаны Муда Хас-санал Болкнях Моузаддин Ваддаунах дүйнөдегү эн бай адамдардын катарына кирет. Анын байлыгы 25 млрд АКШ доллары суммасында бааланат. Султандын ак сарайында 1778 белмө бар.

4) Эл аралык булактардан алынган маалыматтарга Караганда 1997-жылы АКШда 3264, Россияда 2772, Францияда – 340, Кытайда 275, Улуг Британияда 60 ядролук курал катталган.

5) Улуг Британия Ынтымактастыгына кирген 15 елке ушул күнгө чейин королеваны өзүлөрүнүн формалдуу түрдө мамлекет башчысы деп таанышат, ал эми королеванын өкүү жеринде генерал-губернатор. Мындай абал мурдагы Улуг Британиянын доминиондору Канада, Австралия, Жаны Зеландия сыйктуу өлкөлөрдө. Мурда «Англия зененин» атрибуттары кенири колдонулуп, ошону менен бирге «кудай королеваны сактай көр» – деп ырдап келишсе, азыр Канада менен Австралияда өзүнүн гимни ырдалат.

6) 1947-жылга чейин Япония абсолюттук монархия болгон жана императордун бийлигин чектеген, аны кудайга тенеген мыйзам кийин кабыл алынган. 1947-жылдан баштап жыл саноо (генто) кезектеги императордун башкаруусунан башталат. 1989-жылдан тартып император Акихито такка олтургандан тартып «хейсей» жыл саноосу башталды. Анын котормосу «жерде жана асманда дүйнөлүк тынчтык орноду» дегендө билдириет.

7) Сауд Арабиясынын биринчи королу Абдель Азиз Ибн-Сауд болгон жана ал 1932-жылдан 1953-жылга чейин башкарған. Ибн-Сауддун 17 аялы болгон. Алардын ичинен бешөө «биринчи аял» деген титулду алыш жүргөн. Азыр королдун эркек түкүмү 5 минден ашуун, мамлекеттик кызмат орундардын баары алардын колунда.



### Билимге жана билгичтүкке ээ болуу блогу (тапшырмалар)

- Дүйнөнүн саясий картасынын негизинде китеңтеги өлкөнүн «визиттик картасын» пайдаланып, дептеринерге төмөндөгүлөрдү жазып алгыла: а) аймагы боюнча эн чон жети өлкөнү; б) калкы 100 млндон ашкан өлкөлөрдү; в) аралда, жарым аралда жана архипелагда жайгашкан өлкөлөрдү; г) континенттер ичиндеги өлкөлөрдү; бул маалыматтар окуу китебиндеги кандай маалыматтарды тактап турат?
- Окуу китебиндеги текстти пайдаланып, дүйнөнүн картасынан онүккөн жана онүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ар кайсы тобунаан бир нечесин дептеринерге жазгыла. Кийин бири-бириндерден карап текшерип алгыла.
- Окуу китебинин тексттин пайдаланып, жалпыга маалымат каражаттарынын материалдарынын, радио жана телекорсөтүүлөрдүн негизинде: а) эл аралык

мамиледе эсте кала турган он окуяларды белгилеги; б) мамилелердин курчушуна алып келген чыр-чатаңтык қырдаалдарды белгилеги.

4. Окуу китебиндеги «визиттик картаны» пайдаланып, «Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүштөрө» деген таблицаны түзгүлө.

Башкаруу формасы			Администрациялык-аймактык түзүлүштөгө формасы	
Республика	Монархия		Унитардык мамлекет	Федерациялык мамлекет
	Конституциялык	Абсолюттук		

5. Ар кайсы булактардын маалыматтарын пайдаланып XXI кылымдын башында дүйнөлүк коомчулуктун алдында турган маанилүү геосаясаттык маселелер жөнүндө мисалдарды көлтирги.
6. 1-теманын текстинен, алардын параграфтарынын кээ бирөөлөрүнүн маанилерин карап көргүлө. Бул текстте эмне үчүн кээ бир сөздөр, сүйлөмдөр кара менен же курсив менен берилген?

### □ Өзүн-озу жана бири-бирун текшерүү блогу

#### Төмөндөгү суроолорго түшүндүрмө бергиле.

1. Учурдагы дүйнөнүн ар түрдүлүгү эмнеде? 2. Дүйнө өлкөлөрү башкаруу формасы жана администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча эмнелери менен айырмаланат? 3. АКШ, ГФР, Франция, Улуу Британия, Япония өлкөлөрүнүн оқшоштугу эмнеде? 4. Кийинки саналган өлкөлөрдүн кайсынысы мисал боло алат: а) башкаруусу республикалык формадагы өлкөлөр: Болгария, Польша, Улуу Британия, Франция, Япония, Сауд Арабиясы; б) федерациялык администрациялык-аймактык түзүлүштөгө өлкөлөр: Улуу Британия, Куба, АКШ, ГФР, Франция, Индия, Египет, Бразилия.

### □ Томонкү тапшырмаларды практика жүзүнде аткарғыла

1. Карталарда жана китептеги текстте кезиккен томонкү өлкөлөрдү көрбөй түрүп контурдук картага түшүрө аласынарыбы? – Россия, Франция, Кытай, Япония, Сауд Арабиясы, Нигерия, АКШ, Канада, Бразилия, Австралия.
2. Жаны индустриялдуу өлкөлөрдү санап бергиле.
3. «Эгемендүү мамлекет», «республика», «федерациялык мамлекет», «саясий география» деген терминдердин аныктамасын бергиле.

#### 1-теманын суроолорунун ачыкчы

Эмнени эстеп калуу керек?

1. Учурдагы дүйнөнүн саясий картасынын калыптанышын (7-8-класстын тарыхы).

- Евразиянын, Африканын, Түндүк жана Түштүк Американын негизги өлкөлөрүн (7-класстын географиясы).
- Россия Федерациясынын учурдагы геосаясатын.

**Эмгенин өздөштүрүү керек?**

**1-теманын негизги идеяларын**

- Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эн кубаттуу эки өлкөнүн күрөшү менен мунозделгөн, дүйнөлүк тартиптин өзгөрүшү, эл аралык климаттын онолушу азыркы учурдун эн маанилүү белгиси экенин.
- Эл аралык аренага Азиянын, Африканын жана Латын Америкасынын жүзден ашык мамлекеттеринин чыгышы – азыркы дүйнөнүн улуу жетишкендиктөрөтинин бири болгонун.

**1-теманын негизги түшүнүктөрүн**

- Дүйнө өлкөлөрүнүн ар түркүн типтүүлүгүн аныктоо.
- Эл аралык мамиленин жаны этабы жана анын дүйнөнүн саясий картасында чагылдырылышы.
- Дүйнө өлкөлөрүнүн негизги башкаруу формалары менен администрациялык-аймактык түзүлүшүн талдоо.
- Саясий география жана геосаясат.
- Темалардын ачкычы: көз карандысыз эгемендүү мамлекет; экономикасы онүккөн өлкө; онүгүп келе жаткан өлкө; региондук чыр-чатаң; республика; монархия; унитардык мамлекет; федерация мамлекети; саясий география; саясий-географиялык абал; геосаясат.

## ДҮЙНӨНҮН ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫНЫН ГЕОГРАФИЯСЫ

*Жаратылыш ресурстары жөнүндө түшүнүктөр мурдагы география сабактарында берилген, ошондой эле 11-класста окула турган «Геоэкологиянын негизде-ри» деген окуу китеби боюнча сабак откөнүнчөрдө мындан да толугураак түшүнүк аласыңыз. Жаратылыш ресурстарын окуп-үйрөнүү географиянын учурдагы эң маанилүү талабы. Дүйнө мамлекеттери озунун аймагындағы жана андан тышкaryи жайгашкан жаратылыш ресурстарын пайдаланып экономикасын онуктурот, алардын ресурстарына жараша улуттук экономиканын деңгээли, дүйнөлүк чарбада алган орду аныкталат. Кийинки жылдарда география илиминде жаратылыш ресурстарынын географиясы, геоэкология, рекреациялык география ж.б. жаңы тар-мактар осуп чыкты.*

### § 5. Айланы-чайренүн булганышы жана аны коргоо

**1. Айланы-чайренүн антропогендик булганышы:** себеби жана натыйжасы. Айланы-чайренүн булганышы жөнүндө географиянын мурдагы курстарынан билесинер. **Айланы-чайренүн булганышы – ар түрдүү заттардын жана бирикмелилердин антропогендик жол менен чайрөгө келгенин натыйжасында чайрө касиеттеринин тескери багытта өзгөрүшү:** Ал келечекте литосферага, гидросферага, атмосферага, өсүмдүктөр менен жаныбарларга, ошондой эле адамдын езүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ал жаратылыштын өз касиеттерин өз алдынча кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүне тоскоол болот.

Булгануунун негизги булагы – өндүрүштөн жана адам коомунун көркөтөлөрүнөн чыгып, кайра жаратылышка келген зор өлчөмдөгү таштандылар. Алар 1970-жылдары 40 млрд тоннаны түзсө, 2000-жылы 100 млрд тоннага жеткен.

Булгануу сандык жана сапаттык жактары боюнча бааланат.

**Айланы-чайренүн сандык булганышы** – таштанды заттардын жана химиялык бирикмелидердин кошуулуп чайрөгө сандык жактан жагымсыз шартты түзүүсү.

**Айланы-чайренүн сапаттык булганышы** – түрдүү таштанды заттар менен химиялык бирикмелидердин кошуулушу менен чайрөдө башка сапаттагы шартты түзүлүшү.

**Литосферанын булганышы** – өнөр жайдын, курулуштуун жана айыл чарбанын иш аракетинин натыйжасында болот. Негизги булгоочу заттар металлдар жана алардын бирикмелиери, жер семирткичтер, уу химикаттар, радиоактивдүү заттар, алардын бирикмесинин көбөйүшү топурактын химиялык курамын өзгөртөт. Тұрмуш-тиричиликтен чыккан таштандылардын көбөйүшү кийинки кездерде чон маселеге айланып бара жатат. Батышта

кәэде «таштанды цивилизациясы» – деген терминди жөндөн-жөн колдоңуп жаткан жок.

Мындан башка көндерди ачык түрдө казып алуу процессинде көптөгөн топурак кыртышы жок болуп кетет. Мисалы, Россия Федерациясында ачык түрдө иштетилген карьерлердин терендиги 500 мгэ жетет.

*Гидросферанын булганышы* дарыяларга, көлдерге, дениздерге, океандарга өнөр жайдан, айыл чарбасынан, турмуш-тиричиликте пайдаланылғандан кийинки сарқынды суулардын куюлушунан болот. 2000-жылда дүйнөдөгү сарқынды суулардын жалпы көлемү жылыша 5 мин км<sup>3</sup>ге жеткен, б.а. «сүү паёгунун» 25% тин түздү. Эгерде бул көлемдөгү сүнүн кайрадан пайдалануу үчүн аны андан 10–12 эсе көп таза сүү менен аралаштырыш керек болсо, Жер шарындагы таза сүү жетпей кала тургандыгы ачык байкалат. *Ошондуктан таза сүү койгойчын күрчүшү жалаң эле сүнүн алып пайдаланууда* эмес, көп таза сүнүн булганышында экенин түшүнсө болот.

Эн булганыш дарыялардын катарына – Рейн, Дунай, Сена, Темза, Мисисипи, Огайо, Волга, Днепр, Дон, Днестр, Нил, Ганг ж. б. кирет. Дүйнөлүк океандын абалына да ага куйган дарыялар жана атмосферанын булганышы таасир берет. Жылыша Океанга зор көлемдөгү таштандылар кошулат. Көп булганган ички жана жәэл дениздери: Жер Ортолук, Түндүк, Ирландия, Балтика, Кара, Азов, Япон, Ява, Кариб дениздеринин жана Перс, Бискайя, Мексика, Гвинея булуңдарынын суулары.

*Жер Ортолук дөңиз – жер шарындагы эң чоң ички дөңиз, бир нече байыркы цивилизациянын бешиги.* Анын жәэгинге 18 өлкө, 130 млндон ашык калк, 260 порт жайгашкан. Бул дөңиз кеме жүрүүнүн дүйнөлүк борбору, анда бир эле учурда алыска суузучу 2,5 мин кеме, 5 минден ашык жергиликтүү кайыктар сузүп жүрөт. Анын кеме жолдору аркылуу жылыша 300–350 млн тонна нефть ташылат. Натыйжада, откон кылымдын аягында ал Европанын «акыр-чикир ташталуучу чүнкүру» – деп атапыл калган.

Булганууга жалан эле ички жана жәэл дениздер дуушар болбостон, ошондой эле океандын орто жерлери да булганып жатат. Терен океан кобулдарына да булгануу коркунучу бар. Ал жерлерге уулуу жана радиоактивдүү заттарды таштаган учурлар кездешет.

Нефть менен булгануу океанга өзгөчө коркунучту туудурат. Нефтини ондүрүп алуу, ташуу жана иштетүү учурунда океандын сусусуна кошуулган нефтинин жана нефть продуктларынын жылдык көлемү (ар кайсы булактар боюнча) 3 млндон 10 млн тоннага чейин жетет. Космостон тартылган сүрөттөргө караганда Дүйнөлүк океандын бетинин  $\frac{1}{3}$  болгугү майланишын турганы байкалат. Ал суудагы жандуу организмдердин өнүгүүсүн жана Океан менен атмосферанын табигый өз ара аракеттерин бузат. Океан агымдары булганууну көп аймактарга таратат.

*Атмосферанын булганышы* – өнөр жайдын, транспорттун жана ар кандай ишканалардагы от жагуунун натыйжасы. Эн негизги булгагыч – күйүдөн

чыккан көмүртек кычкылы, күкүрттүү газ, ошондой эле күкүрттүн оксиди, азот, фосфор, коргошун, сымап, алюминий ж. б. металлдар.

Күкүрттүү газ «**кислота жааны**» пайда кылуучу газ. Ал Европада жана Түндүк Америкада көп байкалат. Ал жаандын кесепетинен айыл чарба өсүмдүктөрүүн түшүмү азаят, тиричиликтөрүн таза сууларга зыян келтирет, имараттарды бузуп, адамдын ден соолугуна да зыян келтирет.

Атмосферадагы циркуляция процесси глобалдык масштабда булганууга алыш келди.

### **2. Жаратылышты коргоонун үч көйтөйн чечүүнүн жолдору.**

Адам баласы жалан эле өзү турган жайды булгай бербей, аны тазалоонун да жолдорун издеөөд.

Биринчи жол – ар кандай тазалоочу курулуштарды, жабдууларды куруу, күкүртүү аз минералдык отундарды пайдалануу, акыр-чикирди жок кылуу жана кайра иштетүү, түтүн түтүктөрүн (200–300 м) бийик куруу, жерлерди калыбына келтириүү иштерин жасоо. Бирок, бул иштердин баары жаратылышты толук тазарты албайт.

Экинчи жол – жаратылышты коргоонун принципиалдуу жаны жолдорун (таза жолдорун) колдонуп, ондүрүштүн технологиясын өзгөртүү, таштандысы аз же таштандысыз ондүрүшкө етүү. Сууну түз пайдалануудан (агын суу – ишкана – ағын суу) кайтарып пайдалануучу же такыр кургак технологияга етүү, булганган сууну табигый таза сууга такыр кошпой турган жол.

Бул жол – эн негизги жол. Анткени ал – айлана-чөйрөнүн булгоону азайта турган гана эмес, аны такыр булгабай турган жол. Бирок, бул каражатты көп талап кылгандыктан, бардык эле өлкөлөрдүн пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок.

Үчүнчү жол – айлана-чөйрөгө терс таасирин тийгизген «**булганыч**» ондүрүштүү терен ойлонуп, сарамжалдуу жайгаштыруу зарыл. «**Булганыч**» ондүрүшкө биринчи кезекте химия, нефть-химия, металлургия, целлюлоза-кагаз өнөр жайлары, жылуулук энергиясын өндүрүү, курулуш материалдарын чыгаруу кирет.

### **3. Жаратылышты коргоо иштери жана экологиялык саясат.**

Жаратылыш ресурстарын талап жок кылуу жана айлана-чөйрөнүн булганышы ондүрүштүн андан ары өнүгүшүнө тоскоол болот. Кээ бир учурда адам баласынын өзүнө коркунуч туудурат. Ошондуктан экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөр жаратылышты коргоо боюнча көп аракеттенип, экологиялык саясатты жүргүзө баштады. Алар жаратылышты коргоо боюнча талабы каттуу мыйзамдарды чыгарып, айлана-чөйрөнүн жакшыртуучу көп жылдык программаларды кабыл алыш, жазалардын системасын («булгаган киши төлөйт» деген принцип боюнча) киргизип, атайын министрликтерди, мамлекеттик уюмдарды түзүп, ал бир катар аракеттерди жумшоодо. Бир катар өлкөлөрдө «жашылдар» партиясы түзүлүп, көп ийгиликтөрдө жетишти. Мисалы, «Гринпис», «Табият», «Алейне» сияктуу коомдук уюмдар азыр ийгиликтүү иштеп жатат.

Натыйжада, 1980–2005-жылдарда экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө ақырындан булгануу азая баштады, ал эми өнүгүп келе жаткан жана өткөөл экономикадагы өлкөлөрдө, анын ичинде Россия Федерациясында да абал коркунучтуу бойдон калууда.

Азыркы кезде жаратылышты коргоо иштеринде бир өлкөнүн кылган аракети менен ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Ал учун БУУнун жетекчилиги алдында дүйнөлүк коомчулуктун аракети керек. 1972-жылы Стокгольмдо айлана-чойре боюнча биринчи Конференция өткөрүлгөн, ал ачылган (5-июнь) күн Бүткүл дүйнөлүк айлана-чайренү коргоо күнү деп белгиленип калды. Ал Конференцияда «Жаратылышты коргоонун бүткүл дүйнөлүк стратегиясы» – деген эн маанилүү документ кабыл алынган. Дагы бир ошондой конференция – 1992-жылы Рио-де-Жанейродо өткөрүлгөн. Анда «XXI кылымдын күн тартиби» – деген жана башка маанилүү документтер кабыл алынган. БУУнун системасында Айлана-чайре боюнча БУУнун Программасы (ЮНЕП) иштеп, ал эл аралык иштерди координациялайт жана дүйнөлүк тажрыйбаны жыйынтыктап, башка өлкөлөргө жайларлат. Жаратылышты коргоо ишине Эл аралык жаратылышты коргоо уому (МСОП), Эл аралык географиялык уюм (МГС), Бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылышты коргоо фонду да активдүү катышат. Мисалы, 2000-жылдардын башында дүйнөдө 10 минге жакын корголуучу жайлар (ОПТ) түзүлгөн. Корголуучу жайлардын көбү АКШ, Австралия, Канада, Кытай, Индия мамлекеттеринин аймактарында. Улуттук парктардын саны 2 минге жакын, биосфералык коруктар – 350.

XXI кылымдын ар бир адамы «Рио-92» конференциясында белгиленген «Жер планетасы мурда болуп көрбөгөндөй коркунучта» деген тыянакты эске тутуусу керек.

## § 6. Географиялык ресурс таануу жана геэкология

### Дүйнөнүн жаратылыш ресурстарын баалоо

*Ресурс менен камсыз болуу жөнүндө түшүнүк.* Географиялык кабык ар түрдүү жаратылыш ресурстарына бай. Бирок, алардын запасы, турлөрү ар башка жана Жер шары боюнча бирдей тараалган эмес. Натыйжада айрым аймактардын, өлкөлөрдүн, региондордун, атүгүл материклердин ресурс менен камсыз болуусу бирдей эмес.

*Ресурс менен камсыз болуу, бул жаратылыш ресурстарынын жалпы коломынун жылыга шитетилип алынган ресурсуна катышы. Ал канчага жете турганы жылдар менен, же адамдын киши башына түура келгени анын запасы менен туюнтулат.*

Ресурс менен камсыз болуунун көрсөткүч биринчи кезекте аймактын ресурстарга бай же кедей экендигин көрсөтөт. Ресурс менен камсыз болуу,

аларды өндүрүп пайдаланууну масштабына жарапша болгондуктан, ал табигый эмес, социалдык-экономикалык түшүнүк болуп саналат. Мисалы, окумуштуулардын маалыматтарына таянсак, күйүчү минералдык отундун дүйнөдөгү геологиялык жалпы запасы 12,5 трлн шарттуу тоннаны түзет. Демек, учурдагы казып алуунун арымы сакталса, анын запасы 1000деген жылдарга жетет. Бирок, казып алуу мүмкүнчүлүгүнүн, жайгашуусунун жана жылдан-жылга казып алуу арымынын өсүшү эске алынса, ал мөөнөт бир нече эссе кыскарат.

Келечекте жаратылыш ресурстары менен камсыз болуунун деңгээли ал ресурс кайсы класска, кайсы түрге туура келет, түгөнүп калуучубу же түгөнгүс (кайра калыбына келүүчүбү же калыбына келбөөчүбү) байлыкпыш, ошого байланыштуу.

Минералдык ресурстар жетиштүүбү? Бул ресурстардын бир канчасын илгери эле адам баласы пайдаланууну үйрөнүп алган, ошондуктан адамзаттын цивилизациясынын өнүгүү мезгилдерин «таш доору», «коло доору», «төмөр доору» – деп атап келишкен. Бүгүнкү күндерде адам баласы 200ден ашык минералдык ресурстардын түрлөрүн пайдаланат. Академик А. Е. Ферсмандин (1883–1945) пикири боюнча Менделеевдин системасындагы химиялык элементтердин бардыгы адамдын алдына тартылган. Ошондой болсо да жер кыртышын адамдын каалоосу боюнча көп өлчөмдө анын байлыгын ала бере турган жайыл-дасторкон катары карабоо керек.


*Биринчиiden, минералдык ресурстардын дээрлик бардыгы калыбына кайра келбей турган ресурстардын категориясына кирет.*

*Экинчиiden, алардын дүйнөлүк запасы жана түрлөрү бирдей эмес.*

*Үчүнчүйен, адамзаттын «аппетити» барган сайын өсүп, казылып алынган минералдык чийки заттардын колому кобойудо (1-сүрөт). Жер кыртышындагы пайдалуу кендердин таралышы геологиялык мыйзам ченемдүүлүккө баш ийет.*

**Отурн-энергетикалык кен байлыктар.** Жер шарында 3,6 мин көмүр бассейни жана көмүр чыккан жайлар бар, баары биригип кургактыктын 15% аянын эзлэйт. Көмүр ресурстарынын көбү Түндүк жарым шарда – Азиядагы, Түндүк Америкадагы жана Европадагы негизги он көмүр бассейнинде тооптолгон.

Дүйнөдө нефть-газ бассейндеринин 600ү табылган, анын ичинен 450сү казылып алынат. Нефть чыккан жерлердин жалпы саны 50 минден ашык. Негизги запасстары Жер шарынын Түндүк жарым шарында, мезозой заманында пайдалануулган болгон чөкмөлөрдүн арасында жайгашкан. Нефть-газ байлыктарынын запасынын көбү бир нече чон бассейндерде тооптолгон. Нефть чыгуучу ири-бассейндердин бири – Перс булунунун тегереги, ошондой эле Батыш Сибирь, Волга бою, Мексика булуну ж. б. жерлерде да нефтинин мол запасы бар.



1-сүрөт. Жер апдынан казылыш алынган минералдық чиеки заттардың көлемі (млрд т)

Атом энергетикасында керектелчү уран жер кыртышында кенири таралған. Бирок, иштетүү үчүн 1 кг уранды алууга кеткен каражат 80 американалык доллардан ашпаса гана пайдалуу. Дүйнеде урандын табылыш бааланганы 1,4 млн. тонна. Алардын ирилери Австралия, Канада, АҚШ, ТАР, Нигер, Бразилия, Намибия, ошондой эле Россия Федерациясында жайгашкан.

#### Айрым кен байлыктардың дүйнөлүк запасы

Кен байлыктардың түрлерү	Өлчем бирдиги	Геологиялык жалпы запасы	Анын ичинен чалындалганы
Көмүр	млрд тонна	5500	1750
Нефть	млрд тонна	500	140
Жаратылыш газы	трлн м <sup>3</sup>	400	150
Темир рудасы	млрд тонна	600	200

Кенташ байлыктары байыркы платформалардын калкандастында жана геологиялык бүктөлүштерде жайгашкан. Мындай аймактарда алар пайда болушу боюнча жердин терен жаракаларына туура келген эн чоң кенташ тилкелерин түзөт. Мындай тилкелүү аймак (Альп – Гималай, Тынч океан кырчоолору) тоо-кен өндүрүүнүн жана металлургиялык өнер жайдын сырье (чийки зат) базасы болуп, кээ бир райондун, кээде бүткүл өлкөнүн чарбалык адистешүүсүн аныктайт.

**Руда эмес кең байлыктар** платформаларда жана геологиялык бүктөлүш аймактарында кездешет.

Литосферанын ресурстарына **Жердин түпкүрүнүн энергиясы же геотерминалык энергия да киред**. Ал энергиянын ресурсу 50 өлкөдө табылган. Ал жер титироо жана жанар тоо активдүү болгон жерлерде жайгашкан. Өзгөчө келечектүү «геотермдүү аймактарга» АКШ (Калифорния), Жаңы Зеландия, Япония, Исландия, Камчатка, Италия, Мексика ж.б. киред.

**Жер ресурстары.** Жер ресурстары эн негизги ресурстардын бири, алар элдин жашоосу жана чарбанын бардык түрлөрү үчүн өте маанилүү. Жер ресурстары, суу ресурстары, биологиялык ресурстар, дүйнөлүк океандын ресурстары, климаттык ресурстар жана рекреациялык ресурстар жөнүндө кенири маалыматтарды 11-класстын «Геоэкологиянын негиздери» – деген окуу китебинен аласынар. Дүйнөлүк жер фондусунун курамы жана өлчөмү 2-сүрөттө көрсөтүлгөн.



2-сүрөт. Дүйнөлүк жер фондусунун курамы жана өлчөмү (млн га)

Кийинки мезгилде география илиминде «Ресурс таануу» жана «Геоэкология» – деген жаңы тармактар пайда болду.

**Географиялык ресурс таануу – жаратылыш ресурстарынын, алардын түрлөрүнүн жайгашуусуна экономикалык баа берүү жана аларды комплекстүү жана сарамжалдуу пайдалануу, кайрадан калыбына көлтируү маселелерин илүктөй турган илим.**

Илимдин бул багытын тейлекен окумуштуулар жаратылыш ресурстарынын ар түрдүү классификацияларын, *жаратылыш-ресурсстук потенциал, ресурсстук цикл* – деген түшүнүктөрүн сунуш кылган. Алар жаратылыш ресурстарынын кадастрларын түзүгө жана экономикалык жактан баа берүүгө жардамдашат.

**Геоэкология** – айлана чойрөдүгү антропогендик аракеттердин натыйжасында жаратылышта байкалган тескери процесстерди жана кубулуштарды географиялык көз карашта иликтеи турган илим. Геоэкологиялык концепцияга, мисалы, айлана чойрөнүн мониторинг концепсиясы, экологиялык географиялык экспертиза кирет.

**Негизги тұяннан.** *Антропогендик өзгөрүүлөр планетанын географиялык кабыгына көңири таасир берип, анын өнүгүшүнө гана эмес айланы-чойрөнүн булғанышына, жаратылыш ресурстарынын түгөнүшүнө, экологиялык маселелердин күрчүшүнә алып келди. Ошондуктан жаратылышты пайдаланууну жақшыртуу илимий жактан негизделген экологиялык саясатты жүргөзүү – адам баласынын алдында турган эк маанилүү маселелердин бири.*

#### Кошумча маалыматтар (кызылкүтүү фактылар)

1) Жакында американык географтар космостук сүрөттердү изилдеп жатып, жердин бетинде адамдын буту тийбegen 48 млн  $\text{km}^2$  жер бар (ал кургактыктын  $\frac{1}{3}$  бөлүгү) экендигин аныкташкан. Түндүк Америкада адам аракетинин изи корүнбөгөн аймактар 38%, КМШынын аймагында – 34%, Четөлколүк Азияда – 14%, Четөлколүк Европада – 3%, Антарктика дээрлик бут.

2) Орто кылымда жер кыртышынан 18 гана химиялык элемент жана алардын бирикмелери, XVII кылымда – 25, XVIII кылымда – 29, XIX кылымда – 47, XX кылымдын екинчи жарымында – 80ден ашык элемент казылыш алынган.

3) Окумуштуулардын эсептөөлөрү боюнча адамзаттын тарыхында Жерден казылыш алынган көмүр 200 млрд тдан ашык, нефть 100 млрд тдан ашык, темир рудасы 50 млрд тдан ашык, бокситти 2 млрд т, жез рудасыны 500 млн т, алтындын салмагы – 100 мин тнын түэт. Кийинки 30–40 жылга 50ден 90% ке чейинки казылыш алынган заттар туура келет.

4) АКШ таза сууну Канададан, ГФРден, Швециядан, Нидерландия – Норвегиядан (баасы Рейндин виносу менен барабар), Сауд Арабиясы – Малайзиядан сатып алат. Антарктика менен Гренландиядан таза сууну куур менен Европага, Амазонканын чатынан Африкага жеткирүү деген фантастикалык долбоорлор бар.

5) 1980-жылдарда жылына тропик токойлордун 11 млн гасы кыркылыш жана аяиты 4,5 млн га болгон токойлорду башка аймактан тандап кыркуу иши жүргүзүлүп турган (баардыгы 15,5 млн га, Швейцариянын аймагынан 4 эсе чон), же болбосо ар бир мунетте 14–15 га токой жок болуп турган. 1990-жылдардын башында түштүк токой алкагында 65 млн га токой кыркылыш кеткен.

6) 1970-жылы Африкада 5 млн пил болсо, 1980-жылы анын 1,3 млну калган, кийин бул сан дагы кыскарган. Азияда болгон пилдердин 15 мини гана сакталып калган. Катастрофалык кыскаруунун негизги себеби – анчылык жана браконьелик (пилдин соогү учун) жана алардын жашаган жерин чарбачылыкка өздөштүрүү.

7) Ар бир  $\text{km}^3$  коломүндөгү дениз суусунда 37 млн т зөриген заттар көзделет; анын ичинде 20 млн т хлордуу натрий, 9,5 млн т магний, 6 млн т күкүрт, дагы йод, бром, уран, алюминий, жез, торий, калий, алтын, күмүш бар. Дүйнөлүк океанды эриген минералдык заттардын өлчөмү  $48 \times 10^{16}$  т. Нукура алтын эриген түрүндө 8–10 млн т же ар бир адамга 1,5 кгдан туура келет.

8) Дүйнөлүк океанда китке анчылык кылуу 1868-жылы башталган. Ошондон бери 2 милион ашык киттин бардык түрү кармалган. Кит уулоодо «рекорд» 1962-жылы коюлган, бул жылы анын саны 66 минце жеткен. Китке мындай анчылык кылуу алардын үйүрлөрүн кыскарткан. Азыр китке анчылык кылуу чектелип, 1992-жылдан баштап кээ бир түрлөрүнө анчылыкка тыюу салынган.

9) Америкалык окумуштуулар 1980-жылдардын аягында Тынч океандын түндүгүндө гана 35 млн пластик жана 70 млн айник бөтөлкөлөр, ар түрлүү пластмасса буюмдары жана 5 млн эски ботинка калкып жүргөндүгүн аныкташкан.

10) Афинин Акрополу кийинки он чакты жылдын ичинде, мурдагы миң жылдан берки бузулганинан да ашып кетти. Египеттин падышасы Клеопатранын Лондонго алынып келинген обелиски (мамысы) да ошол абалда. Кёльн собору кийинки 50 жылда курулуп башталганинан бери кескин эскире баштады.



### Билимге жана билгичтикке ээ болуу блогу (тапшырмалар)

1. Географиянын мурдагы курстарына жана ушул окуу китебиндеги 1-темадагы материалдарга таянып, жаратылыш ресурстарына жарды, бирок, экономикасы жакшылыккон өлкөлөрдөн мисал келтиргиле. Адам коомунда ресурс менен камсыз болуу кандай маанинге ээ боло турганын баалагыла.
2. Окуу китебиндеги тексти, минералдык ресурстардын картасын жана тиркемедеги табличкаларды пайдаланып отун-энергетикалык ресурстардын жайгашуусун талдап көргүлө. Көмүрдүн, нефтинин эң мол запасы бар өлкөлөрдүү санагыла, эн чон бассейндерди атагыла.
3. Атластын карталарынан дүйнөлүк океандын минералдык ресурстарын анализдел көргүлө. Минералдык ресурстарга бай дүйнөлүк океандын шельфтерин жана терендигин изилдеп көргүлө. Ушул талдоонун негизинде келечекте дениздик тоо кен өнөр жайы өнүгө турган жерлерди байкоого болобу?
4. Кыргыз Республикасынын физикалык, социалдык-экономикалык жана рекреациялык карталарына таянып, төмөнкү маселелер боюнча мисалдарды

келтиргиле: 1) рекреациялык-спорттук; 2) рекреациялык- туристтик; 3) оору кишилерди эс алдыруучу (курорттор); 4) малга жайлую жерлерди (жайлоолорду) жана өзүнөргө жаккан кооз жайларды.



### Өзүн-өзү жана бири-бирин текшерүү блогу

1. «Жаратылыш» жана «географиялык кабык» деген терминдердин оқшоштугү жана айырмачылыгы эмнеде?
2. Эмне учун ресурс менен камсыз болууну анын запасы боюнча баалоого болбайт?
3. Адам баласынын суга болгон мұктаждығынын курчушунун себеби эмнеде?
4. Эмне учун экологиялык маселелерди чечүүде әл аралык қызметташтык керек?
5. Калыбына келбөөчү жана калыбына келүүчү жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдалануу деген эмне?
6. Улуу немец окумуштуусу Александр Гумбольдттун «Адам коомунун алдында токой, аны менен коштоң жүрөт» деген сөзүн кандай деп түшүнсө болот?
7. Жаратылышты пайдалануу жана экологиянын маселелерин чечүүде география илими кандай роль ойнот?

### ? Силем билесинерби?

1. Дүйнөдөгү эн чон бассейндердин кайсы түрү Россиянын борбордук районунда, Австралияда, Бразилияда жайгашкан: а) көмүрбү, б) нефтиби, в) темиррудасыбы?
2. Төмөндөгү өлкөлөрдүн кайсынысы айдоо жерлери менен жетиштүү, кайсынысы жетишсиз камсыз болгон: а) Австралия; б) Япония; в) ГФР; г) КЭР; д) Аргентина.
3. Төмөндөгү өлкөлөрдүн кайсынысы суу ресурстарына бай жана кайсынысы жарды: а) Канада; б) Бразилия; в) Конго; г) Сауд Арабиясы; д) Египет.



### Төмөндөгү тапшырмаларды практика жүзүндө аткартыла

1. Картаны карабай туруп контурдук картага төмөнкү өлкөлөрдү түшүрө аласынарбы? Улуу Британияны, Нидерландияны, Израилди, Швецияны, Индияны, Египетти, Конгону, ТАРды, Мексиканы, Аргентинаны.
2. Контурдук картага картаны карабай туруп нефть чыккан негизги өлкөлөрдү түшүргүле.
3. Кийинки айтылгандар туурабы, туура эмес болсо туура жообун бергиле:
  - а) Дүйнөдө көмүрдүн геологиялык жалпы запасы нефтиникинен алда канча көп;
  - б) Жер фондусунун түзүлүшүндө айдоо жерлердин үлүшү көптүк кылат;
  - в) Жердеги таза суунун запасы жер шаарынын бардык суу запасынын 10% ын гана түзөт;
  - г) Экологиялык көйтөйлөрдү чечүүнүн негизги жолу өндүрүштү жаны технологияга откерүү.

- Жаратылыш ресурстарынын жайгашуусуна кыскача муноздөмө берип, неғизги өлкөлөрдү жана райондорду белгилөө.
- Дүйнөнүн жана кәэ бир региондордун минералдык ресурстар менен камсыз болуусуна салыштырмалуу баа берүү.
- Айлана-чайренүн булганышына, ресурстарды натыйжалуу жана натыйжасыз пайдаланууга мисал келтириүү.
- Мурда откөн география сабактары менен азыркы сабактардын материалданын салыштырып, ички байланыштарды табуу.

#### **2-теманын суроолорууну ачыкчы**

**Эмнени эстеп калуу керек?**

- Жердин географиялык кабыгынын түзүлүшүн жана касиеттерин (6-7-класстардын географиясы).
- Адам баласынын жаратылышка, материиктерге жана океандарга тийгизген таасириин (7-класстын географиясы).
- Кен байлыктардын Жер кыртышындагы жайгашуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн (6-7-класстардын географиясы).

**Эмнени вздоштүрүү керек?**

#### **2-теманын негизги идеяларын**

*Адам коомунун цивилизациясы жаратылышты коргоонун дүйнөлүк стратегиясина, улуттук жана эл аралык экологиялык жактан ойло-нулган саясат жүргүзүүгө көз каранды.*

#### **2-теманын негизги түшүнүктөрүн**

- Адам коому менен жаратылыштын өз ара аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн.
- Географиялык чойрө жөнүндө түшүнүк.
- Ресурс менен камсыз болуу жөнүндө түшүнүк.
- Айлана-чайренүн булгануу өлчөмү жана мунозу, жаратылышты коргоо койгөлөрүн чечүүнүн негизги жолдорун.

#### **Теманын ачыкчы сөздөрү**

Географиялык чойрө, жаратылыш ресурстары, ресурс менен камсыз болуу, айлана чайренүн булганышы (сандык жана сапаттык жактан), экологиялык саясат, геоэкология.

#### **Оз алдынча даярдануунун ыкмаларын үйрөнүү**


- Дүйнөнүн жана кәэ бир региондордун минералдык ресурстар менен камсыз болуусун кантит баалоо керек. Аракеттердин тизмеги:
- бүткүл дүйнө же кәэ бир регион учүн таблица же карта боюнча кен байлыктардын запасынын өлчөмүн аныктагыла;
  - ошол ресурстун жылына казылып алынгандай өлчөмүн аныктагыла;
  - ресурстун жалпы запасынын өлчөмүн жылына казылып алынгандай өлчөмгө белгүлө;
  - белүүнүн натыйжасы, ал ресурстун канча жылга жете тургандыгын көрсөтөт.

## ДҮЙНӨ КАЛКЫНЫН ГЕОГРАФИЯСЫ

Калк географиясы менен сiler географиянын мурдагы күрстарынан эле тааныш болчусуңар. Бирок, бул тема дагы улантылат. Калктын географиясы азыркы экономикалык жана социалдык географиянын әң маанилүү болугу. Калк географиясы менен этнологиянын (этнография) чегинде географиянын бир тармагы – этногеография өсүп келе жатат. Андан башка дагы калктын географиясы демография менен тыгыз байланышта. Ал аркылуу тарых, экономика, экология, культурология ж. б. илимдер менен жакындашат.

### § 7. Дүйнедегү калктын саны жана өсүшү

**1. Калктын саны жана өсүү арымы.** Географтар жана демографтар эл каттоонун материалдарын өз иштеринде кенири колдонот. XIX күлгүмдүн башынан тартып ушул күнгө чейин дүйнөдө 2 минден ашык эл каттоо жүргүзүлтөн. Азыркы учурда өнүккөн өлкөлөрдүн көбү 10 жылда бир жолу эл каттоо жүргүзүп турат. Демограф-статисттердин эсептөөлөрү боюнча адамзаттың бүткүл тарыхында Жер бетинде 80 млрд адам төрөлгөн. Бирок, ошол тарыхтын башынан аягына чейин калктын өсүшү әң эле жай болгон. Азыркы мин жылдардын ичинде биринчи жолу калктын санынын эки асе көбөйүүсүнүү үчүн 600 жыл мөөнөт керек болгон, экинчи жолу – 230, учүнчүсүндө – 100 жылга жакын, ал эми төртүнчү жолкусуна – 40 эле жыл талап кылғынган. Демек, дүйнө калкы XX күлгүмдүн аягындагыдай ескөн эмес. Эгерде 1950-жылы калктын саны 2,5 млрдга жетсес, 1987-жылы – 5 млрд, ал эми 1999-жылдын 12-октябрьында 6 млрдга жеткен. Кыйыр эсептөөлөр боюнча кийинки 6 жылдардын ичинде дүйнөнүн калкы дагы 400 млнго көбөйдү (3-сүрет).



3-сүрет. Дүйнөнүн калкынын замандын башынан азыркы күнгө чейинки өсүш динамикасы

Мисалы, XX кылымдын башында жер шарындагы калк жылына 10–15 млн. кишиге есүп турган, кылымдын ортосунда 40–50 млнго, ал эми кылымдын аягында жылдык есүү 80–85 млнго жеткен. Бирок, калктын санының есүшү ар кайсы региондо ар башка, бирөөндө жай, әкинчисинде – орточо, үчүнчүсүндө – эн тез болгон. Андай абал калктын есүү мұнозұнұн ар башкалығына байланыштуу.

**2. Калктын есүшү жөнүндө түшүнүк.** Калкты изилдөөчү илимдин теориясы боюнча калктын ишке жарамдуу болғун коомдун негизги ондурғуч күчү, бүткүл коомдук өндүрүштүн негизи катары каралат. Адам баласы жаратылыш менен үзгүлтүксүз байланышта болгон учун аны өзгөртүүде активдүү рол ойнойт. Ошону менен бирге адам баласы бардык жаратылыштагы түзүлгөн материалдык байлыктын негизги көректөөчүсү. Мына ошондуктан кайсы гана өлкө болбосун, жалпы эле адам коому учун есүп-өнүгүү жолунда калктын саны чон маанигээ.

Калктын кайра өнүгүп толукталышы болсо есүп-өнүгүүнүн мұнозұнө жараша болот.

Калктын кайра өнүгүп толукталышы (**табигый кыймыл**) – деген, калктын үзгүлтүксүз жаңырыш түруусун, алардын муун алмашуусун камсыз кылган терөлүү, өлүм-житим жана табигый есүш процесстеринин чогулган түшүндүрмөсү.

Калктын табигый есүшүнүн негизиги көрсөткүчтерү – төрөлүү жана өлүм-житим, алардын айырмасы, б.а. төрөлгөндердүн санынан өлгендердүн санын алып таштаса, калктын табигый есүшү келип чыгат.

Төрөлүү, өлүм-житим, калктын табигый есүшү – негизинен биологиялык процесс. Бирок, аларга чечүүчү таасири элдин социалдық-экономикалык жашоо шарты, ошондой эле коомдогу жана үй-бүлөдөгү өз ара мамилелер таасирин тийгизет. Өлүм-житимдин денгээли, биринчи кезекте калктын жашоосунун материалдык шартына – алардын тамактануусуна, санитария-гигиеналык шартына, жумуштун оордугуна, үй-жай шартына, медициналык тейлөө денгээлине жараша болот. Төрөлүү денгээли да коомдун социалдық-экономикалык түзүлүшүнө жана адамдардын жашоо денгээлине жараша болот. Калктын жашоо жана маданий денгээлдери жогорулаган сайын, аядарды массалык түрдө өндүрүшкө тартуу, улгайган адамдардын өндүрүште көбйішүү, тескерисинче жаштардын үлүшүнүн азайышы, айыл тургундарынын шаарларга көчүшүү, жалпы төрөлүүнүн азайышына алып келет. Кәэде кирешелердин есүшү төрөлүүлердүн жогорулашына алып келиши мүмкүн.

Калктын есүп-өнүгүүсүнө согуш, айрықча согуштун жүрүшүндө элдин кырылганына башка, ачкачылык, оору, үй-бүлөлөрдү ажыратуу эн чон зыян келтириет.

Эң жөнөкөй жалпыштырылган түрдө калктын есүп-өнүгүп калыбына келишин эки чон типке белүүгө болот.

**Калктын есүп-өнүгүп кайра толукталышынын биринчи тиби – демографиялык кризис.** Бул типтеги табигый есүшкө – салыштырмалуу төрөлүү, өлүм-

житим жана табигый өсүштүн анчалык жогору болбогону мұнәздүү. Мындай абал биринчи кезекте экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлердө жайылған, аларда улгайған адамдардың ұлшы кебейүп, жаштардың ұлшунун азайып турушу төрөлүнүн көрсөткүчүн азайтып, өлüm-житимдин көрсөткүчүн көбейтөт.

Бирок, демографиялык фактордан башка оорулардан көп өлüm-житимге алыш келген социалдық-экономикалык себептер, турмуштагы кыйынчылыктар, согуш чатактары, қылмыштуулуктуң өсүшү, өндүрүштүк жаракаттардың кебейшүү ж. б. түрдүү жаратылыстык жана техногендик катастрофалар, табиғый қырсыктар, айланы-чейрөнүн сапатының начарлаши чон ролду ойнойт.

Биринчи типтеги өлкөлердө калктын өсүшү боянча айырмасы бар үч топко белүүге болот:


*Биринчиси, калкынын жылдык орточо өсүшү 0,5-1% (же ар бир 1000 кишиге 5-12 киши). Бул өлкөлөргө мисал, АҚШ, Канада, Австралия. Аларда үй-бүлөлөрдүн тени эки, же үч балалуу болот. Эки балалуулар өзүлөрүнүн ордун толуктайт, үч балалуулардың үчүнчүсү ооруга, күтүлбөгөн қырсыкка учурагандардың жана баласыз үй-бүлөлөрдүн ордун толуктайт (4-сүрөт).*

*Экинчиси, табигый өсүсү «нөлгө» барабар же ошого жакын өлкөлөр. Мындай өсүш (мисалы, Италия, Улуу Британия, Польша) калктын өсүшүн камсыз кыла албайт, эреже катары аны бир денгээлде кармап турат.*

*Үчүнчүсү, табигый өсүсү тескери тенденциядагы өлкөлөр, б. а. өлүм-житим төрөлүүдөн көп болот. Натыйжада калктын саны қыскара башттайт. Демографтар муну депопуляция дешет (же демографиялык кризис). Мындай көрүнүш Европага мұнәздүү (Россия, Беларуссия, Украина, Венгрия, Болгария, ГФР ж. б.). Мурдагы Россияга мұнәздүү болгон көп балалуу үй-було аз балалуу үй-бүлөгө Советтер Союзунун убагында өттү. 1990-жылдардан баштап Россияда терен социалдық-экономикалык кризис башталғанынын негизинде калктын саны кескин қыскаруу менен төрөлүү кескин азайды. Мурдагы Советтер Союзунун курамындагы өлкөлөрдөн келген мигранттардың зесебинен калктын өсүшүнүн  $\frac{2}{3}$ -си толукталады. Ошого карабастан Россиянын калкы 4 млнго (147 млндан 143 млнго чейин) қыскарды. Төрөлүү көрсөткүчү Россияда азыркыга чейин эн томон (ар бир 1000 кишиге болгону 9).*

Жыйынтыктап айтканда, экономикалык жактан салыштырмалуу жакшы өнүккөн өлкөлөрде калктын өсүү денгээли (ар бир 1000 кишиге 4 киши) «рационалдуу» биринчи типтеги өсүп-өнүгүүнү толуктап, калктын жашоо денгээлинин жогору экендигин айгинелейт. Бирок, Европанын кәэ бир өлкөлөрү азыр да демографиялык кризисти башынан еткерүүдө.

Калктын өсүп-өнүгүп, толуктальшынын экинчи тиби – демографиялык жарылдуу. Экинчи типтеги калктын өсүп-өнүгүүсүнө төрөлүү жана табигый өсүүнүн жогорку жана эн жогорку, ал эми өлүм-житимдин салыштырмалуу төмөнкү көрсөткүчтерү мұнәздүү. Мындай абал өнүгүп келе жатқас өлкөлөргө мұнәздүү.



4-сүрөт. Дүйненүн калктынын есүп толукталышынын типтери

Ал өлкөлөр боштондукка чыккандан кийин, азыркы учурдагы медициналын жетишкендиктерин пайдаланып, биринчи кезекте эпидемия оорулары менен күрөшүүгө жетишти. Натыйжада өлүм-житим кескин азайып, ал эми төрөлүү денгээли мурдагы бойдон калууда.

XXI кылымдын башында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү табиыйгүй өсүүсү 1,6% га жетип, өнүккөн өлкөлөрдөгү Караганда 16 эссе көп болгон. Ушул өлкөлөрдүн арасында калктынын жалпы саны 650 млндон ашкан, экономикасы начар өнүккөн өлкөлөрдө табиыйгүй өсүү (2,4%) эн жогору, дүйненүн «рекордсмендери» ошолордун арасынан кездешкен. Алар тропиктик Африка, Түштүк-Чыгыш Азияда жайгашкан.

Мындай экинчи типтеги өлкөлөрдө калктын эн тез өсүшүнүн феномени XX кылымдагы илимий адабияттарда демографиялык жарылуу деп аталып калды. Бул күндөрдө ал өлкөлөр (Кытай менен бирдикте) планетанын кал-

кынын өсүшүнүн 90% ин же калктын  $\frac{4}{5}$  бөлүгүн түзөт. Азыркы кезде Азиянын калкы жылына 45 млнго, Африканын калкы 30 млнго, Латын Америксынын калкы 7 млнго көбейүп турат.

Эгерде 1930-жылы калкы эн көп 15 өлкөнүн жетөө Европада, бешөө Азияда, үчөө Америкада болсо, XXI кылымдын башында европалык өлкөлөрден бирөө гана калып, калган калкы көп өлкөлөрдүн тогузу – Азияда, үчөө – Америкада, бирөө – Африкада (Нигерия); ага ошондой эле Россия кирет (тиркемени кара). Бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн дүйнолук калктын санына жана анын табигый өсүүсүнө орчуундуу таасирин тийгизип жатканын жана тийгилизерин айгинелеп, бириңчи кезекте бүткүл дүйнолук демографиялык кырдаалды аныктап турмак.

### XX кылымдагы калктын өсүшү (млн. киши)

Бүткүл дүйнө жана региондор, мамлекеттер	Жылдар							
	1900	1920	1950	1960	1980	1990	2000	2025
Россия, КМШ	130	158	180	214	266	288	283	290
Чет өлкөлүк Европа	295	329	392	425	484	498	519	505
Чет өлкөлүк Азия	950	966	1392	1715	2569	3113	3619	4630
Африка	130	141	220	275	475	648	800	1300
Түндүк Америка	81	117	166	199	249	276	316	365
Латын Америкасы	64	91	164	216	354	448	523	695
Австралия жана Океания	6	9	13	16	23	26	31	40
Бүткүл дүйнө	1656	1811	2527	3060	4420	5297	6091	7825

3. Калктын өсүүсүн жөнгө салуу – демографиялык саясат. Азыркы күнде көп өлкөлөр калктын өсүүсүн жөнгө салуу үчүн демографиялык саясат жүргүзүүнүн аракетинде. *Демографиялык саясат* – мамлекет озү каалаган жакка багыттаган калктын өсүшүнө таасир тийгизүү максатында жүргүзүлгөн администрациялык, экономикалык, угут-насааттык ж. б. иш-аракеттин системасы. Каалаган багыт ошол өлкөдөгү демографиялык кырдаалга жарааша боло тургандыгы белгилүү.

Табигый өсүштүн бириңчи тибине кирген өлкөлөрдүн демографиялык саясаты – төрөлүүнүн көбейүшүн жана калктын өсүүсүн көздөйт. Ал үчүн экономикалык стимулдарды колдонот. Мындай өлкөлөргө Франция же Япония мисал боло алат.

Табигый өсүштүн экинчи тибиндеги өлкөлөрдө кийинки он чакты жыл ичинде төрөлүү жана табигый өсүшту кыскарта турган демографиялык сая-

сат жүргүзүлп жатат. Бул саясатты ишке ашыруу үчүн КЭР менен Индия көп аракет жасоодо. КЭРдин Конституциясы боюнча балалуу болуш үчүн төрөлүнү пландоо комитетинен уруксат алуу талап кылышат. Үйлөнүү куралы узартылган, жогорку окуу жайда окуп жүргөн мезгилде үйлөнүүгө уруксат берилбейт. КЭРде «бир үй бүлө – бир бала» деген ураан бар. Бул саясатты жүргүзүү өзүнүн натыйжасын берип жатат.

Индияда да ошондой демографиялык саясат жүргүзүлп, үй-бүлөнү пландоо боюнча улуттук программа кабыл алынып, ал мамлекеттик саясатка айландырылган. Ар кимди өз каалосу боюнча «стерилизация» жүргүзүлп, «биз экөөбүз – бизге экөө» деген ураандын алдында жашоодо. Натыйжада төрөлүү бир кыйла кыскарды, табиыйгы өсүш да төмөндөдү. Ошондой болсо да дүйнөдө төрөлгөн балдардын <sup>1/5</sup> Индияга таандык.

Демографиялык саясатты жүргүзүүдө, жалан эле финанссы – экономикалык эмес, моралдык-этикалык да кыйынчылыктар болот. Ага 1990-жылдарда аялдарга боюнан алдырууга эркиндик берүүгө католиктик чиркоонун катуу каршылыгы мисал боло алат. Көпчүлүк Араб, өзгөчө Түштүк-Батыш Азиянын өлкөлөрүндө диний моралдын негизинде үй бүлөнү пландаштырууга каршы экендигин белгилөөгө болот. Тропиктик Африка өлкөлөрүндө эч кандай демографиялык саясат жүргүзүлбөйт.

**4. Демографиялык өтмөктөрдүн теориясы.** Туура демографиялык саясат жүргүзүштүн илимий негизи демографиялык процесстердин алмашуу иретин жакшы билүүдө. Ал процесстер төрт тепкичтен турат.

*Биринчи тепкичи* адамзаттын бүткүл тарыхын камтыган, төрөлүү менен өлүм-житим экөө тен жогору болгон, бирок табиый өсүшү төмөн бойдон калган, анткени, төрөлгөндөр көп болгону менен өлүм-житим да жогору болуп, табиый өсүш анча жогорулаган эмес.

*Экинчи тепкичи* медицинанын жетишкендигине байланыштуу өлүм-житим кескин кыскарып, төрөлүү традиция боюнча ордунда калган. Бул демографиялык жарылуунун башкы себеби болуп калды.

*Үчүнчү тепкичи* өлүм-житим кыскарышы менен катар төрөлүү да кыскарат, бирок төрөлүү өлүм-житимден көбүрөөк, ошондуктан калктын өсүшү бар.

*Төртүнчү тепкичке* откөндө төрөлүү менен өлүм-житим тенелет. Бул калктын санынын калыптануусуна алып келет.

**5. Калктын сапаты жана комплекстүү түшүнүк.** Кийинки жылдарда илимде жана практикалык түрмушта демографиялык саясатты жүргүзүүдө калктын саны гана эмес сапаты да чон маанигэ ээ боло баштады. Бул калктын жашоо шартындагы экономикалык, социалдык, маданияттык, экологиялык ж.б. жактарын камтыган татаал жана комплекстүү түшүнүк.

Эн башкы көрсөткүчтердүн бири – калктын ден-соолугунун көрсөткүчү болгон адам жашынын орточо узактыгы. XXI кылымдын башында дүйнедөгү калктын жашынын орточо узактыгы 66 жыл (эркектердики 63, аялдарды-

кы 68 жаш) болгон. Экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөрдө адам жашынын орточо узактыгы 71 (эрек) жана 78 (аял), өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 62 жана 65, начар өнүккөн өлкөлөрдө – 51 жана 53 жылды түзет.

Дүйнедегү адам жашынын орточо узактыгынын эң жогорку көрсөткүчү Японияда – 80 жаш (эректер – 77, аялдар – 83). Ушундай эле көрсөткүчтөр Австралия, Швеция, Канадага да тийиштүү. Төмөнкү көрсөткүч Съерра-Леонеде (эректер 36, аялдар 39 жаш). Ошондой эле томөнкү көрсөткүч Гвинея, Гамбия, Мали, Малави, Замбия ж. б. Тропиктик Африканын өлкөлөрунө мүнөздүү. Россияда бул көрсөткүчтөр 58 жана 72 жыл. Эректер менен аялдардын ортосундагы мындай чон айырмачылык Россияга гана мүнөздүү.

Калктын сапатынын дагы бир маанилуу көрсөткүч – калктын сабаттуулугунун дөнгээли. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө сабатсызыдык толук жоюлган. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө кийинки ийгиликтерине карабастан сабаттуулуктун дөнгээли өзгөчө айыл жергесинде төмөн. Мисалы, Нигерде жана Буркина-Фасодо элинин 80% сабатсыз, Сомали менен Непалда 70% и, Мали, Сенегал, Либерия, Эфиопия, Пакистанда 60% дан ашыгы сабатсыз.

БҮҮнүн маалыматтары боюнча 1990-жылы дүйнөдө 960 млн адам сабатсыз болгон. Андан бери демографиялык жарылуунун шартында дүйнөнүн калкы эң тез ёсуп, сабатсыздардын саны да көбейүүдө, сабатсыздардын саны өзгөчө Чыгыш жана Түштүк Азияда, Африка Сахарасынын түштүгүндөгү мамлекеттерде көбейдү.

## § 8. Калктын курамы (түзүлүшү)

**1. Жыныстык түзүлүшү: эректер менен аялдардын катышы.** Дүйнөдө төрөлген ар бир 100 кызга 114–117 эрек бала туура келет, алар 15 жашка жеткен кезде экөөнүн саны тенелет. Бирок, кийинки жаш курагында экөөнүн айырмасы ар өлкөдө ар башкача болот. Болжол менен өлкөлөрдүн тенинде саны жагынан аялдар басымдуулук кылат. Мындай абал КМШ өлкөлөрүндө, **Чет өлкөлүк Европада**, Түндүк Америкада байкалат. Бул абал биринчи кезекте эректерге караганда аялдардын бир нече жылга көп жашаганы менен түшүндүрүлөт.

Бир канча өлкөлөрдө аялдардын көптүгү экинчи дүйнөлүк согуш убагыннадагы эректердин азайышына байланыштуу. Кийинки муундардын кошулушу менен ал айырмачылык ақырындан жоюлуп бара жатат. 1997-жылы Россияда аялдар 9 млнго көп болгон, 2000-жылы эректерден аялдардын саны 10–11 млнго артты. Бул эректердин өлүмүнүн көптүгүне байланыштуу.

Ал эми Чет өлкөлүк Азияда эректер басымдуулук кылат. Мындай абал көп жылдар бою коомдогу жана үй-бүлөдөгү аялдарды басынктан абал менен

байланыштуу (эрте күйөөг чыгуу, жакырчылык, ачкачылык, оору-сыркоо үстөмдүк кылган абалда эрте бала төрөө). Акыркы жылдарда Азия өлкөлөрүнүн кээ бириинде миграциянын эсебинен да эркектер көбөйүп жатат. Мисалы, Перс булунунун тегерегиндеги нефть ондуруүчүү өлкөлөрдө сырттан жумуш издең келгендердин эсебинен эркектердин үлүшү 55–65% га жетет. Ошондой эле калкы көп өлкөлөрдө Кытай менен Индияда эркектер басымдуулук кылгандыктан дүйнө боюнча 100 аялга 101 эркек туура келет (5-сүрөт).



5-сүрөт. Калктын есүп толукталышынын биринчи жана экинчи типтериндеги өлкөлөрдүн калкынын жыныстык жана курактык пирамидасы

**2. Калктын курактык түзүлүшүнүн эмгек ресурстарына тийгизген таасирлери.** Калктын курактык түзүмү эмгек ресурстарын аныктай турган эн башкы критерий болуп саналат. Калкты ондурушкө тартуу даражасы калктын экономикалык активдүүлүгү менен аныкталат. Калк курагы боюнча уч категорияяга бөлүнөт: 15 жашка чейинки балдар (жаш муундар); 15–49 жаштагылар; 50 жаштан өтүп, улгайтандар. Булардын ичинен эмгекке жарамдуу болугу 16 жаштан 55–60 жашка чейинкилери калктын экономикалык активдүү бөлүгү болуп саналат (6-сүрөт).

Дүйнө боюнча калктын экономикалык активдүү бөлүгүнүн үлүшү 45% же 2,8 млрд адамды түзөт. Россия, Чет өлкөлүк Европа жана Түндүк Америка учун бул көрсөткүч 50–60%, Азия, Африка жана Латын Америкасында 40–45%. Мындай абал кийинки мезгилде жаш муундардын үлүшүнүн көптүгүнүн натыйжасы (43 %).

**3. Этностук-лингвистикалык курамы** боюнча дүйнө калкы ар түрдүү.

Азыркы учурда дүйнөдө 3–4 мин уруу жана *этнос* бар, алардын көпчүлүгү улутта айланган. Азчылыгы уруу боюнча кала берген. Мындай көп улуттарды жана урууларды классификациялоо зарылчылыгы келип чыгат. Калк географиясы аларды элдин саны жана тили боюнча классификациялайт.



Африкалыктар

Калктын саны боюнча классификациялоо алардын ар түрдүүлүгүн көрсөтөт: 1,3 млрд болгон кытайлардан тартып, саны мингэ жетпеген Шри-Ланкада - гы веддер менен Россиядагы юкагирлерге чейин. Азыркы учурда дүйнеде 310 улуттун калкынын саны 1 милион ашык, б. а. дүйнөнүн калкынын 95,7% ын түзөт. Калкынын саны 100 милион ашкан 7 улут, 50–100 млнго чейин 12 улут, 25–50 млнго чейин 16 улут бар. Бирок ар бир улут жана ар кандай майда уруулар дүйнөлүк маданиятка өз үлүшүн кошот.

Тили боюнча дүйнө калкын классификациялоо тилдердин жакындыгына байланыштуу болот. Түштүк Европадагы роман тилдеринин негизи болуп Байыркы Римде жана алар басып алган өлкөлөрдө үстөмдүк кылган латын тили болгон. Байыркы орус тили чыгыш славяндардын тилинин баштасы.

Тилдер тил түркүмдерүнө, алар топторго белүнөт. Бизге белгилүү болгон *инди-европалык түркүмдө дүйнө элдеринин 45%* сүйлөйт. Бул тил түркүмүндө жалпы саны 2,5 млрд келген 11 тил тобун камтыган 150 улут жана уруу кирет. Чет олкөлүк Европа менен Америкада калктын 95% ы ушул түркүмдөгү тилде сүйлөйт.

1,3 млрддан ашык калк *кытай-тибет* түркүмүндөгү тилдерде сүйлөйт. Бул түркүмдөгү тилдердин көбүн кытай тили. 250 милион ашык калктын тилдери *африка-азиялык* түркүмгө кирет. Башка түркүмдөгү тилдерде сүйлөгөн калктын саны анча көп эмес. Улуттук чек аралар саясий чек аралар менен дал келген учурларда *бир тилдеги мамлекеттер* пайда болгон. Мындай мамлекеттер Европада, Латын Америкасында, Австралияда, Океанияда жана Жакынды Чыгышта. Эки тилдүү *мамлекеттер* да бар. Мисалы: Бельгия


менен Канада. *Көп улуттуу мамлекеттерде* ондогон, кәэде жүздөгөн улуттар болушу мүмкүн.

Көп улуттуу мамлекеттерде улуттар аралык татаал карым-катнаштар болот. Мисалы, Канадада негизинен эки улут – англичан-канадалыктар жана француз-канадалыктар жашайт. Француз-канадалыктар негизинен Квебек провинциясында. Англичан-канадалыктар башкаруу орундарында, экономиканын маанилүү жактарын ээлеп турғандыктан, эки улуттун ортосунда ар дайым пикир келишпестиктер болуп турат. Ошондуктан француз-канадалыктар Квебек провинциясына эгемендүү мамлекет болуга чейинки талаптарды куюшуда.

Откөн кылымдын 80-жылдарында Россияда, Чыгыш Европада, өзгөчө мурдагы Югославия өлкөлөрүндө улуттар аралык мамилелер эн татаал боло баштады.

**4. Калктын региондук курамы: дүйнөлүк жана улуттук диндер.** Диндин тараалышы жана анын ролу боюнча *дүйнөлүк* жана *улуттук* болуп экиге болуноңт.

Дүйнөлүк диндердин ичинен эн кенири тараалганы – христиан дини. Ал католик, протестант жана православие диндерине бөлүнөт. Жалпысынан ал динди кармагандардын саны дүйнө боюнча 1,9 млрд адамды түзүп, алардын көбү Европа, Америка жана Австралияда. Экинчи орунда ислам динин туткандар (1 млрддан ашык). Ислам динин мамлекеттик дин катары кармаган мамлекеттер негизинен Азия менен Африкада жайгашкан. Үчүнчү орунда



6-сүрөт. Дүйнө калкынын жаш боюнча курамы

дүйнөлүк диндердин арасында буддизм турат. Ал динди туткандастын саны 350 млндон ашық, алар Борбордук, Түштүк-Чыгыш жана Чыгыш Азияда тараплан.

Кийинки мезгилде дүйнөнүң өсүп-өнүгүүсүндө исламдын ролу улам күчеп бара жатат. Азыр мусулман дүйнөсү 50 мамлекетти камтыйт. Мусулман динин тутканда 120 олкөдө бар. Калкынын саны боюнча ири мусулман олкөлөрү – Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. Алардын ар биринде 100 млндон ашык калк жашайт. Алардан кийин Иран, Египет, Түркия (50ден 100 млнго чейин); Россияда 20 млнго жакын мусулмандар бар.

Улуттук диндердин катарында Индиядагы индуизм (750 млн киши), Кытайдагы конфуцийчилик, Япониядагы синтоизм ж. б. диндер бар. Кенири тараган диндердин бири – шудаизм байыркы диндерден, анын көп жактары христиан жана ислам диндерине кирип калган.

### § 9. Калктын жайгашуусу, жыштыгы жана миграциясы

**1. Калктын жайгашуусу жана жыштыгы.** Калк дүйнө боюнча бирдей тараплан эмес, анын 70%ы кургактыктын 7% аянтын ээлейт. Ошону менен бирге калк отурукташкан кургактыктын жарымындагы калктын жыштыгы ар бир  $\text{км}^2$  аймакка 5 гана кишиден туура келет. Кургактыктын 15% аймагы такыр өздөштүрүлгөн эмес. Адам баласы ириде өзүнө ылайыктуу, жаратылыш ресурстарына бай аймактарды өздөштүрүп, ал жерлерге антропогендик типтеги ландшафттарды түзүшкөн. Ар бир 100 кишинин 80и дениз денгээлинен 500 мгэ чейинки бийиктиктеги ойдундарда жашашат. Тоолордо калк азыраак отурукташкан. Байыртан бери калктын жайгашуусу алардын айыл чарба иштерине байланыштуу болгон. Эмгекти эн көп талап кылган шалы айдалуучу сугат жерлер Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы калктын жыш отурукташшу түйүндөрүн түзүүгө алып келген. Азыркы кезде айыл жерлеринде калктын жыштыгы 1  $\text{км}^2$ ге 200 кишиден туура келет, кээ бир аймактарда алар 1500–2000 кишиге жетет.

Өнер жайдын өнүгүшү менен Европада жана АКШда калктын ири борборлуу пайда боло баштады. Ал жерлерде да калктын жыштыгы 1  $\text{км}^2$  аянтта 1500–2000 кишиге жете баштады. Коомдун өнүгүү тарыхында калктын жайгашуусу суу жээктөрүнүн жана соода жолдорунун бойлоруна ыкташ келген. Мисалы, жазылдыгы 200  $\text{км}$  болгон дениз жээк тилкесинде дүйнө калкынын жарымынан кобу жайгашкан.

Жер шарындагы калктын 1  $\text{км}^2$  жерге туура келген орточо жыштыгы 45 киши. Бирок бул орточо өлчөмдө чоң айырмачылыктар жатат. Мисалы, Канаданын калкынын  $\frac{2}{3}$  бөлүгү АКШнын чек арасын бойлогон 150  $\text{км}$  түштүк тилкесинде жайгашкан. Түндүк жагында 20–25  $\text{км}^2$  аймакка бирден киши туура келет. Австралия материкинде да ушундай абал байкалат.

Калктын белгилүү саны жана жыштыгы – ар бир өлкөнүн өнүгүүсүн аныктоочу шарттардын бири. Бирок калктын жыштыгы менен кээ бир окумуштуулардын өлкөнүн социалдык-экономикалык өсүп-өнүгүүсүн байланыштыруусу таптакыр туура эмес.

**2. Калктын миграциясы, алардын түрлору жана географиясы.** Бүткүл дүйнөнүн жана ар бир өлкөнүн калктынын санына жана жайгашуусуна *миграция* деп аталган калктын кыймылы (көчүп конусу) чон таасирин тийгизет. «Адамдар келгин күштэр эмес, алардын кыймылы биологиялык эмес коомдук мыйзамдарга баш иет» – деп жазган Н. Н. Баранский. Миграциянын негизги себеби – экономикалык, бирок андан башка саясий, улуттук, диндик, экологиялык себептер болушу мүмкүн.

Эл аралык (тышки) миграция байыртан бери байкалып келген процесс, ортонку кылымдарда уланган жана Улуу географиялык ачылыштардын учурунда күчеп, капитализм доорунда эн жогорку көрсөткүчкө жеткен.

Эмиграциянын күчеген мезгили XIX кылымга туура келет. Эмиграциянын негизги очогу Европа болгон, ал жерде капитализмдин есүшү менен артык баш адамдарды «сүрүп» чыгаруу процесси башталган жана алар чарбанын тез есүшүнө байланыштуу кол күчүнө муктаж болгон кенен жерлерге барышкан. Эмиграциянын башталышынан экинчи дүйнөлүк согушка чейин Европадан 60 млн адам ал жерден көчүп кеткен. Экинчи очок Азияда байкалган. Бул жерден кытайлык жана индиялык жумушчу күчтөрү плантацияларда жана рудниктерде иштеш үчүн башка аймактарга көчүп кетишкен. Иммиграциянын негизги очоктору АКШ, Канада, Бразилия, Аргентина, Австралия, Жаны Зеландия жана Түштүк Африка болгон.

Экинчи дүйнөлүк согуштадан кийинки миграция XX кылымдын аягына карата есө баштап, жаны «миграциялык жарылууга» жакындады. Мурдагыдай эле миграциянын негизги себеби – экономикалык абал жана адамдардын бир жактан экинчи жакка иш, жакшы турмуш издең көчүп жүрүшү болду. Мындаи миграцияны – «эмгек миграциясы» деп аталууда. Натыйжада XX кылымдын аягында 35–40 млн киши башка өлкөлөрдө убактылуу иш иштеп жүрөт, ал эми мыйзамсыз мигранттардын саны мындан 4–5 зесеге көп болушу мүмкүн. Эмгек мигранттарынын негизги агымы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн экономикасы жакшы өнүккөн өкөлөрдү карай багытталган.

**Азыркы кезде эмгек ресурстарын өзүнө тарткан үч борбор бар.**

Алардын биринчиси – Батыш Европа (өзгөчө ГФР, Франция, Улуу Британия, Швейцария). Бул өлкөлөрдө Түштүк Европадан, Батыш Азиядан, Түндүк Африкадан, еткөн кылымдын 90-жылдарынан баштап Чыгыш Европадан жана КМШ өлкөлөрүнөн келген «иммигрант – жумушчу» деген калктын жаны катмары пайда болду.

Экинчиси – АКШ, мыйзамдуу мигранттардын саны жылына 1 млнго жетет (негизинен Латын Америкасынан, Азиядан жана Европадан), ал эми мыйзамсыз мигранттардын саны андан да көп.

Үчүнчүсү – Перс булуңундагы нефть ондуруп алуучу өлкөлөр. Булардын өзүлөрүнүн калкына Караганда эмгек мигранттарынын саны (негизинен Египттен, Индиядан жана Пакистандан келгендер) көптүк кылат.

Азыркы кезде да иммиграция өлкөлөрүне Канада менен Австралия кирет; андан да кобуроок иммиграция Израилде байкалат, анын калкынын <sup>2/3</sup> бөлүгү иммиграциянын (өзгөчө Россиянын) эсебинен көбөйгөн. XX кылымдын экинчи жарымында, мурдагы «булчук ағымы» кийин «акыл ағымы» менен алмашты. Ал процесстин унгусу окумуштууларды, инженерлерди, врачтарды ж. б. адистерди чет мамлекеттерден чакырып кетишинде. «Акыл ағымы» 1980- жана 1990-жылдарда Россияга, Украинаға жана КМШГа кирген өлкөлөргө мүнәздүү.

Эмгек миграциясы менен катар азыркы кезде саясий, диндик, улутчулук, экологиялык себептер менен жүрүп жаткан миграциялар да кездешет. Бириңчи кезекте курч мүнәздөгү әл аралык чыр-чатактар же жергиликтүү согуш болуп жаткан жерлерде качкындар ағымы пайда болду. Алардын саны 20 млнден ашат. Мисалы, көп жылдары согуш болгон Афганистандан оғон качкындар 6 млнго жеткен. 2 млн киши Руандадын, 1,5 млн киши Ирандын, 1,2 млн киши Босния менен Герцоговинадын жана КМШГ өлкөлөрүнүн качкындары.

**Калктын ички миграциялары** бир нече түргө болунот. Эң башкы түрү – айыл жеринде калктын шаарларга карай умтулушу. Мындай миграция азыркы учурда «Калктын XX кылымдагы улуу кыймылы» – деп аталат. Калктын мындай оошуулары шаарлар арасында да жүрүп жатат. Мындай жер каторулуштар бириңчи кезекте аймагы чон, калктын жайгашшуусу жана жыштыгы бирдей эмес мамлекеттерде байкалат (Россия, Казакстан, Канада, Бразилия, Австралия, Кытай). Кыргызстанда да мындай абал кийинки кездерде байкальп жатат, өзгөчө борбор шаарбызыз Бишкекке калктын ирээтсиз көчүп келүсү көп экономикалык жана социалдык кыйынчылыктарды туудурууда.

Кийинки кездерде калктын кыймылы согуш саясатын жүргүзген «кайнаган жерлерден» гана эмес экологиялык кырдаалы начарлаган аймактардан качкандардын эсебинен да көбөйүүдө.

## § 10. Шаар жана злет (айыл-кыштак) калкы

**1. Шаар калкынын маданиятынын осушу.** Шаарлар администрациялык бийликтин, сооданын, кол өнерчүлүктүн борборлору жана согуштук чеп катары эзелтен эле Нилдин куйган жеринде жана Евфрат менен Тигрдин бойлорунда пайда болгон. Капитализмдин, ири машина индустриясынын, транспорттун жана дүйнөлүк рыноктун өнүгүшү менен шаарларда өнер жай ишканалары топтолуп, алардын көбү транспорттун түйүнүнө жана соода борборлоруна айланып, администрациялык жана маданий борбор катары алардын мааниси жогоруладай баштады. XX кылымдын аягында негизинен ондурүшке

байланышпаган тармактардын өсүшүнүн натыйжасында шаарлардын мааниси андан ары еркүндөп ёсту. Эреже катары, шаарлар бир нече функцияларды аткарат. Бирок, бир гана тоо-кен өндүрүшү, курорттук же илимий жана борбордук функцияны аткарған шаарлар да бар. Кәэ бир шаарлар атайын мамлекет борбору катары курулат (мисалы, Вашингтон, Бразилия, Канберра ж. б.).

Азыркы кездеги калктын жайгашуусу шаарлардын географиясы менен аныкталат. Шаарлар тегерегиндеги айыл-кыштактардын жана жаратылыш чейресүнүн абалдарына да чон таасириң тиғизет.

**2. Урбанизация жөнүндө түшүнүк.** Эн маанилүү социалдык-экономикалык процесстердин бири – *урбанизация*.

Урбанизация (латынча *urbo – shaar*) – өлкөдө, региондо, дүйнөдө шаар калкынын үлүшүнүн салыштырмалуу өсүшү, шаарлардын татаал тармагынын жана системасынын өнүгүшү. Демек, урбанизация коомдук турмушта шаарлардын ролунун жогорулашын көрсөткөн эмгектин, турмуш-тиричиликтин жана маданияттын, өзгөчө өндүрүштүн шаардык мүнөзгө өткөнүн көрсөткөн тарыхый процесс. *Урбанизация – социалдык-экономикалык өнүгүүнүн эң бир маанилүү курамдык болугу.*


Азыркы кездеги урбанизациянын бүткүл дүйнөлүк процесс катары бардык өлкөлөргө тишиштүү болгон уч жалпы белгиси бар.

Биринчи белгиси – шаар калкынын тез арымы менен өсүшү, өзгөчө начар өнүккөн өлкөлөрдө. Мисалы, 1900-жылы дүйнө калкынын 14% шаарларда жашаса, 1950-жылы ал өлчөм 29%, ал эми 1995-жылы 45% ке өсүп 2005-жылы болжол менен 50% тен ашкан.

Экинчи белгиси – калктын жана чарбанын көбү негизинен чон шаарларда топтолгон. Мындаидай абал өндүрүштүн мүнөзү, илим жана билимдин байланыш-

**Шаар калкынын санынын 1950–2005-жылдардагы өсүшү (мли киши)**

Бүткүл дүйнө жана материктер	Жылдар						
	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2005
СССР, КМШ	70	104	137	166	193	189	220
Чет өлкөлүк Европа	217	256	302	341	363	387	383
Чет өлкөлүк Азия	229	362	517	733	949	1319	1510
Африка	33	51	108	136	220	299	355
Түндүк Америка	106	139	167	191	210	239	250
Латын Америкасы	67	106	163	238	323	391	441
Австралия жана Океания	8	11	14		18	23	26
Бүткүл дүйнө	730	1027	1381	1822	2276	2845	3185




Америка Кошмо Штаты (Нью-Йорк шаары)

тары менен туюнтулат. Андан башка да, чон шаарлар калктын керектөөлөрүн, рухий таламдарын толук камсыз кылыш, ар кандай товарлар жана тейлеөлөр көбөйүп, маалыматтар чогулган борборлорго жакын жайгашат. Мисалы, XX кылымдын башында дүйнөдө калкы 100 минден ашкан 360 шаарда бүткүл дүйнөнүн калкынын 5% гана жашаган. 1980-жылдардын аягында андай шаарлар 2,5 минге жеткен жана аларда калктын  $\frac{1}{3}$  жашаган. XXI кылымдын башында мындай шаарлар 4 минден ашкан.

Калкы 1 мяндан ашкан шаарлар XX кылымдын башында 10 болгон, ал эми 1995-жылы алар 325ке жеткен.

*Үчүнчү белгиси – анын ээлеп турган ордуунун улам кенеңе берүүсү. Азыркы кездеги шаарлар бир жерде чогуу болуудан шаар агломерацияларына же айыл-кыштактарды кошо камтыган шаарлардын тизмегине айланат. Агломерациянын өзөгүн борбор шаарлар же өнер жай борборлору жана порттор түзөт. Мисалы, 1970-жылы үч гана шаар агломерациясы болсо (Нью-Йорк, Токио, Шанхай), 2000-жылы алардын саны 20га жеткен (7-сүрөт). Эн чон агломерация – Токио. Агломерациялар дагы чон урбанизцияланган зоналарга жана райондорго айланат.*

**3. Урбанизациянын деңгээли жана арымы, аларды жөнгө салуу. Урбанизация дүйнөлүк процесс катары жалпы белгилерине карабастан ар бир өлкөдө жана региондо деңгээли жана ёсүү арымы буюнча айырмаланат.**




**7-сүрөт.** Дүйнөнүн чоң шаарлары (шаардык агломерациялары)

Урбанизациянын деңгээли буюнча дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн үч чоң топко болуп болот. Негизги чек өнүккөн өлкөлөр менен начар өнүккөн өлкөлөрдүн ортосунан өтөт. 1990-жылдардын аягында урбанизациянын деңгээли өнүккөн өлкөлөрдө 75%, ал эми начар өнүккөн өлкөлөрдө 41% болгон (8-сүрөт).

Урбанизациянын арымы анын деңгээлине жаразша болот. Урбанизациянын деңгээли жогору болгон, экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн борборлорунда жана чоң шаарларында калктын саны эреже катары кыскарууда. Көпчүлүк эл шаарлардын борборлорунда эмес, четинде же айыл жерлеринде жашоого аракет кылууда. Бул инженердик жабдыктардын кымбатташи, инфраструктуралардын эскириши, транспорттук көйгөйлөрдө татаалданышы, айлана-чөйрөнө булганышы менен түшүндүрүлөт. Ошого карабастан урбанизация өнүгүп жатат.

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө урбанизация мейкиндик буюнча кенейип улам жаңы аяиттарды эзлеп, шаар калкы тез өсүп жатат. Мисалы, шаар калкынын саны буюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүккөн өлкөлөрдүн



8-сүрөт. Урбанизациянын дүйнө өлкөлөрү боюнча деңгээли

деңгээлине 1970-жылдардын ортосунда эле жетken. 1990-жылдардын аягында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү шаарларда калктын саны эки эсеге көбөйдү. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, өзгөчө Чет өлкөлүк Азияда миллионер шаарлар да көбөйдү.

Бул кубулуш, илимде «шаар жарылуусу» деп аталып, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү негизги факторлордун бири болуп калды. Бирок, шаар калкынын өсүшү реалдуу өсүштөн бир кийла жогору, анткени айылдагы жумушсуз адамдардын баарын шаарларга келтириет. Колунда жок кедей калк шаарлардын чет-жакаларында отурукташып шаардык «трушобаларды» пайда кылат. Ушул сыйктуу «трушобалык урбанизация» кийинки убактарда көбөйө баштады.

Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө урбанизацияны жөнгө салууга көп күч жумышалып жатат. Бул ишке мамлекеттик уюмдар менен катар ар-

хитекторлор, демографтар, географтар, экономисттер, социологдор, көптөгөн башка илимдердин өкүлдерү катышат.

Чон шаарлардын көйгөйлөрүн чечүүнүн бир жолу бийик имараттарды куруу. Кээде шаарларды жер алдына куруу, суу үстүндө калкып жүрүүчү, суу алдында, конус-шаарлар, дарак сымал-шаарлар сыйктуу фантастикалык долбоорлор сунуш кылышын жатат.

**4. Элет (айыл-кыштак) калкы.** Шаарлардын тез ёсушунө карабастан элете калк аз санды жашайт. Айыл жеринде жашоонун эки түрү бар: топтошкон жана чачыранды жайгашкан. Мындай жашоо тарыхый жана экономикалык өнүгүү жолдоруна, ошондой эле табигый зоналдуулук өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу.

*Топтошкон (айыл-кыштак) жайгашуу формасы Россияяга, Чет өлкөлүк Европага, Кытайга, Японияга жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн көбүнө мүнездүү.*

*Фермалар АКШда, Канада менен Австралияда тараган.*

**5. Кали жана айлана чөйрө: урбанизацияга тийгизген таасири.** Айлана чөйрөнүн өзгөрүш факторунун бири урбанизация. Шаарлар жер бетинин 2-3% ын ээлэйт, ал эми калктын дээрлик жарымы, өндүрүштүн негизги болугү шаарларда жайгашкан. Ошондуктан алардын айлана чөйрөгө болгон таасири ете зор. Шаарлар айлана-чөйренү, өзгөчө аба массасын булгай турган булак.

Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча чон шаарлардын жылуулук таасири жана булганыч шлейфи 50 км аралыкка чейин жана 800-1000 км<sup>2</sup> аянтта байкалат. «Смог» деп аталган абадагы булганыч заттар Лос-Анжелес, Мехико, Лондон шаарларында көп байкалат. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр, булгануудан арылууга аракеттерди жасоодо, ал эми начар өнүккөн өлкөлөр каражаты жетишпегенинен тазалоочу курулуштарды, таштанды жагуучу заводдорду кура албай жатышат.

**Калктын географиясы.** Калктын географиясы анын санын, түзүмүн, жайгашуусун, коомдук ёсушун жана айлана чөйрө менен болгон карым-катнашын изилдейт. Кийинки жылдарда калктын географиясынын эки багыты калыптанды.

**Биринчи багыт – геодемографиялык.** Ал өлкөдөгү жана региондогу калктын санын, түзүмүн, демографиялык көрсөткүчтөрдүн негизгилерин (теролүү, олум-житим, табигый ёсуш, жашоонун ортоочу узактыгы), демографиялык кырдаалды, демографиялык саясатты жана калктын ёсуп толуктальшын карайт.

**Экинчи багыт – географиянын геоурбанистика тармагы.** Ал жалпы географиялык көрүнүштүү, дүйнөдөгү, өлкөдөгү, региондогу калктын жайгашуусун, калктуу пункттардын географиясын изилдейт.

Бул илим биринчиден, шаарлардын өнүгүүсүнүн тарыхый тепкичтерин, экинчиден азыркы кездеги урбанизациянын өзгөчөлүктөрүн, учүнчүден, дүйнөлүк ири урбанизацияланган зоналардын географиялык жагын, төртүн-

чүдөн, шаарлардын торлорун жана системаларын, шаар куруунун долбоорлонун негизин изилдейт.

Калктын географиясы менен жаны калыптанып келе жаткан илимий тармактар-реакреациялык география, медициналык география, маданият географиясы, дин географиясы ж. б. байланыштуу.

**Негизги тыянақ.** Азыркы көздеги калктын осушу, куралы жана жайгашуусу көп татаал маселелерди пайда кылат. Алардын кээ бирлери дүйнөлүк, кээ бирлери ошол олкого гана тиешелүү; эң маанилүүлөрү – дүйнө калкынын тез осуп жатышы, улуттар аралык мамиле, урбанизация.

#### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1) Азыркы кезде эл каттоо болбогон олкөлөр жокко эссе. 1975–1984-жылдарда 191 олкө жок дегенде бир жолу езүнүн аймагында эл каттоо жүргүзүп жана ал процесске дүйнөнүн калкынын 95% камтылган.

2) Дүйнө калкы 1820-жылы 1 млрдга, 1927-жылы 2 млрдга, 1960-жылы 3 млрдга, 1975-жылы 4 млрдга, 1987-жылы 5 млрдга, 1999-жылдын аягында 6 млрдга жеткен.

3) Жылына дүйнөдө 140 млн адам терөлөт. Демек, секундасына үч адам, мүнөтүнө 175, саатына 10,4 мин, суткасына 250 мин адам туулат экен. Ал Братск, Ош, Анжиян сыйктуу шаарлардын калкына барабар. Ар бир жума-да Жер бетине Харьков же Гамбург шаарларындагы, ар бир айда Австриянын же Тунистин элиндей калк жаралып турат.

4) Россияда көп балалуу болуу илгери салт болгон. Мисалы, атактуу врач А. И. Пироговдун 13, корунуктуу химик Д. И. Менделеевдин 17, ал эми Лев Толстойдун 13 баласы болгон.

5) Демографиялык маалымат боюнча 1980-жылдарда дүйнөдөгү эн көп балалуу Чилинин тургуну 55 баланын энеси болуп, такыр жалкы төрөгөн эмес, бардыгы эгиз же учем болгон.

6) Балдардын үлүшү эн аз олкөлөргө ГФР жана Италия (16%), көп олкөгө Йемен (52%) кирет. Улгайрандар баарынан Швецияда (25%) көп, ал эми БАЭ менен Кувейтте (2%) аз санды. Абсолюттук көрсөткүч боюнча балдар Кытай менен Индияда (ар биринде 350 млндан) көп. Эн улгайран француз аял 1997-жылы 122 жашында каза тапкан – Жанна Кальман болгон.

7) Индиевропалык тилдин түркүмүнөн барынан көп англис тилинде (500 млн киши) сүйлөштүп. Андан кийин хинди менен урду тили (470 млн), испан тили (420 млн), орус тили (290 млн), бенгал тили (210 млн), португал тили (190 млн), немец жана француз тилдери (150 млн). Эл аралык сүйлөшүүнүн тили (байыркы заманда латын тили) англис тили. Ал тилде планетанын ар бир жетинчи кишиси сүйлөй алат.

8) Дүйнөдө бир нече олкөнүн калкы дениз деңгээлиниен 1000 м бийиктеги жерлерде жашайт (Боливия, Мексика, Перу, Эфиопия, Афганистанда). Боливияда, Перуда жана Кытайда калктын жашоо чеги дениз деңгээлиниен 5000 м бийиктиктеге чейин жетет.

9) Японияда калкынын  $\frac{9}{10}$  болугу дениз жәэгинен 50 км аралыкка чейинки жерлерде жашайт. Улуу Британияда  $\frac{3}{4}$  болугу, Норвегия, Дания, Ирландия, Португалия, Чили, Жаңы Зеландия, Кубада калктын дээрлик бардыгы дениз жәэгинен 200 кмге чейинки аралыкта отурукташкан.

10) Эмиграциянын классикалык өлкөсү XIX кылымда Ирландия болгон. XIX кылымдын 40-жылдарындағы ачкачылыктан кийин Ирландияда калкынын тени гана калган. Эмиграциянын үлүшү боянча дүйнө элинин арасында алар бириничи орунду ээлэйт. АКШда Ирландиядан чыккандар 70 млион ашат, б.а Ирландиянын калкынан 14 эссе көп.

11) Бир убактарда Австралия Улуу Британиядан сүргүнгө айдалган адамдардын жери катары пайдаланылган. Бириничи 11 кеме сегиз айлык денизде сүзүүден кийин 1788-жылы материктин түштүк – чыгышына келип токтоғон. Бул жерде, ошол убактагы колония министри Сиднейдин ысынан киоялган кыштак негизделет. 1988-жылы Австралиянын 200 жылдыгын майрамдаган кезде ошол убактагы «бириничи флоттун» так езүн туурады. Азыркы кездеги Австралия иммиграциянын өлкөсү бойдон калууда, ал жерге жылышта 100–150 мин киши келип турат.

12) «Шаар» деген түшүнүк бардык элде бирдей мааниде эмес. Мисалы, Дания, Швеция, Финляндияда калкы 200 кишиден ашса эле шаар деп атай берет. Канада менен Австралияда 1 минден, АКШ менен Мексикада – 2,5 минден, Японияда 30 минден, Түштүк Кореяда – 40 минден ашса гана шаар деп атайт.

13) 1931-жылдан тартып дүйнедөн эн бийик имарат Нью-Йорктогу – Эмпайр Стейт Билдинг (102 кабат, 381 м) 1972-жыллы ал Дүйнөлүк Соода борборун имаратынан кийинки орунда калган. Ал борбор 2001-жылды террористтер тарабынан жардышылып жок болду (110 кабат, 417 м), 1974-жылды Чикагодо Сирс Тауэр курулуп (110 кабат, 442 м) бүтүп, 1996-жылды Малайзиянын борбору Куала-Лумпурга нефти компаниясы «Петронас» эки окшош 88 кабаттуу, бийикиги 450 м келген имараттарды кургантага чейин бириничилитки карманп турган. Демек, ал имараттар Москвадагы Останкино мунарасынан бир аз гана жапыз.

14) Австралиялык фермерлер биринен бири етө алыс жашашат. Кошуналар, деги эле сырт менен кобүчө телефон же радио аркылуу байланышат. Радио аркылуу враач консультация берет, керек болсо ооруулуу келет. Фермерлердин 15 жашка чейинки балдары үйлөрүндө радио аркылуу сабак алат. Ар бир окуучу езүнүн радиостанциясы аркылуу окуткан мугалимине же классаштарынын кайрыла алат.

15) Дүйнөнүн шаарлары жылына айланы чөйрөгө 3 млрд тонна инөр жай жана турмуш-тиричиликтин кургак таштандыларын, 500 км<sup>3</sup>ден ашык булганыч сууну жана 1 млрд тоннадан ашык ар кандай аэрозольдорду чыгарат. Салыштырсак, дүйнөдөгү 578 аракеттеги жанар тоолор жылына 2,5 млрд тоннага барабар лава, күл, суу бууларын буркүп чыгарат.



### Билимге жана билгичтүкке ээ болуу блогу (тапшырмалар)

1. Карта боюнча төрөлүү, олум-житим жана табиыйгү осуушту аныктап көргүле. Кайсы өлкөдо кайсы корсөткүч жогору, кайсы корсөткүч төмөн экендигин айтып бергиле.

2. Таблицанын маалыматтарын пайдаланып, Жер шарынын кайсы регионунда калктын өсүү динамикасы кандай экендиги салыштыргыла жана Жер бетиндеги калктын санынан кайсы региондун калкы канча үлүштү түзө тургандыгын аныктагыла. Бул таблицадагы маалыматтарды пайдаланып, мүмкүн болушунча кантит пайдалануу керектигин тактагыла.
3. Калктын жыныстык курамын атластан талдан көргүлө. Аларды колдонуп текстти конкреттештиригүү жана иллюстрацияга пайдаланып көргүлө.
4. Географиялык атластагы дүйнөнүн калкынын улуттук курамы деген карта-дан Жер шарындагы тилдердин түркүмдерүнүн таралуу ареалдарын аныктагыла. Чет өлкөлүк Европада, Чет өлкөлүк Азияда, Африкада, Түндүк жана Түштүк Америкада, Австралия жана Океанияда кайсы тил түркүмүнө киргенил жашайт?
5. Жер шарынын ар кайсы жеринде жашаган элдер көзде бир тилде сүйлөшөт. Мисалы, тарыхтан жана географиядан өткөн сабактарды эске салып томенкүлөрдү түшүндүргүлө:

  1. Эмне учүн Канада, Австралия, Жаны Зеландия, ТАР, Индия, Пакистан, Бангладеш өлкөлөрүнүн тургундары да бир тилде сүйлөшөт?
  2. Эмне испан тили XVI кылымда жалан гана Испанияда үстөмдүк кылса, азыркы көзде Латын Америкасынын көп элдеринин эне тили жана мамлекеттик тили катары – испан тили колдонулат?
  3. Эмне үчүн араб тилинде VII кылымда Араб жарым аралындагы гана элдер сүйлөсө, азыркы көзде бүткүл Түндүк Африкага тараган?
  6. Атластагы диндин таралуу картасынан диндердин таралуу ареалын аныктагыла. Жердин кайсы ири региондорунда кайсыл дин үстөмдүк кылат?
  7. Окуу китебиндеги текстти пайдаланып, контурдук картага эмгек иммиграциясынын негизги райондорун түшүргүлө. Кайсы жактан кайсыл жакка жумушчу күчү келип жатканын жебе менен көрсөткүлө.
  8. «Миллионер шаарлар» – деген темада кроссворд түзгүлө.
  9. Таблицаны карап 1950–2000-жылдарда дүйнөдө шаар калкы канча эсекендүгүн аныктагыла. Ар бир региондун шаар калкынын дүйнөдөгү үлүшүн эсептеп чыгаргыла. Жумушчу дептеринерге таблица түзгүлө.



## 10. Дептеринерге жазтыла

1. Алган билиминдердин негизинде томенкү кубулуштардын себебин аныктагыла: а) эмнеге өлүм-житим кийинки он чакты жыл ичинде начар өнүккөн өлкөлөрдо томендей, ал эми төрөлүү болсо жогору бойдон калган? б) эмнеге Кытай менен Индия кийинки жылдарда активдүү демографиялык саясат жүргүзүп жатат? в) эмнеге дүйнөнүн калкы бирдей жайгашкан эмес? г) эмнеге шаар калкы биринчи кезекте чон шаарларда топтолот?
2. З-теманы окуп үйрөнгенде көзиккен жаны терминдердин сөздүгүн түзгүлө.
3. «Демографиялык жарылуу» жана анын натыйжасын же «Азыркы дүйнөдөгү урбанизация» – деген темалар боюнча оозеки билдириүү жасагыла.

## Өзүн-өзү жана бири-бирии текшерүү блогу

### Төмөндөгү суроолорго түшүндүрмө бергиле

- Биринчи жана экинчи тиитеги калктын осүп толукталышында кандай негизги белгилер жана көрсөткүчтөр бар?
- Калктын жыныстык курамында кандай географиялык айырмачылыктар бар?
- Дүйнө калктынын жайгашуусуна жана жыштыгына кандай себептер таасир эттө?
- Калктын тышкы миграциясынын мүнөзүндө жана анын географиясында экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кандай езгерүүлөр болгон?
- Глобалдык процесстер менен урбанизациянын кандай башкы жалпы белгилери бар?
- Белгилүү орус окумуштуусу А. И. Воеиковдун «Калктын таралышындагы чечүүчү фактор адамды курчап турган чойро эмес, адамдын өзү» – деп жазгана эмнени билдириет? Эмне үчүн Жер шарындагы калктын жыштыгы улам жогорулоодо?
- Е. Эмне үчүн БҮҮнүн бир отчету «Биздин демографиялык болонгөн дүйнө» – деп аталаң?
- Демографтадын XXI кылым – улгайгандардын кылымы болот – деп айтканы туурабы?
- Төмөнкү көрсөткүчтөрдүн кайсынысы калктын осүп-өнүгүү тибинин экинчи сине кирет: 16–9; 7–26; 11–9.
- Төмөнкү өлкөлөр эмнеси менен окшош: а) Кения, Кувейт, Индонезия, Вьетнам, Алжир, Никарагуа. б) Франция, Канада, Болгария, Австралия, Куба, Япония.
- Индиеевропалык тил түркүмүнө төмөнкү элдердин кайсылары кирет: кытайлар, хиндилер, орустар, япондор, бразилиялыктар, немецтер, англичандар, египеттиктөр.

### Төмөнкү тапшырмаларды практика жүзүндө аткарғыла:

- Картаны карабай туруп төмөнкү өлкөлөрдү контурдук картага түшүргүле: Чехия, Словакия, ГФР, Бельгия, Индонезия, Пакистан, Шри-Ланка, Эфиопия Кения, Куба.
- «Калктын осүп толукталышы» жана «урбанизация» сөздөрүнө аныктама бергиле.
- Картаны карабай туруп дүйнөнүн контур картасына он чоң шаарды ордуна койгула.
- Төмөнкү өлкөлөрдү алардын урбанизацияланган дөнгөлөл боюнча катарга тизгиле (жогортон төмөн карай): Австралия, Кытай, АКШ, Улуу Британия, Эфиопия, Аргентина, ГФР.
- Кайсы сүйлөм туура экенин баалагыла, туура эмес болсо ондолтула: а) Ар бир 1000 кишиге туура келген төрөлүү боюнча «дүйнөнүн рекордсмени» Кытай болуп эсептелет; б) көпчүлүк өнүгүп келе жаткан өлкөлөр төрөлүүнү жана табигый өсүштүү төмөндөтүү саясатын жүргүзүп жатат.

### 3-төмөнкүлүк суроолоруунүү ачкычы

**Эмнени эске тутуу керек?**

1. Оттурукташтуу тарыхы жана жаратылыш шарты боюнча, калктын материки-тер боюнча жайгашуусун (7-класстын географиясы).
2. Кыргызстандын калкынын улуттук курамын (9-класстын географиясы).
3. Терминдер жана түшүнүктөрдү: калктын жыштыгы, улут, эмгек ресурстары, калктын миграциясы, шаар калкы, элэт калкы, шаар агломерациясы (6-7-9-класстардын географиясы).

**Эмнени өзлөштүрүү керек?**

### 3-төмөнкүлүк негизги идеяларын

1. Калк коомдун материалдык турмушунун негизи, Жер шарынын активдүү элементи.
2. Калктын материалдык ондүрүшкө жана руханий турмушка бирдей катышууга жөндөмдөрү бар. Бардык расалар, улуттар, уруулар.

### 3-төмөнкүлүк түшүнүктөрүн

1. Калктын осүп толукталышы жөнүндө түшүнүк.
2. Дүйнө калкынын табигый кыймылымынын географиялык өзгөчөлүктөрүнүн негизи.
3. Дүйнө калкын тил түркүмү боюнча классификацияло жана таралуу белгилери.
4. Калктын кургактыктын аймагы боюнча таралуу белгилери жана бирдей жайгашпагандыгы.
5. Миграциянын түрлөрү жана тышкы миграциянын негизги райондору.
6. Урбанизация жөнүндө түшүнүк. Бүткүл дүйнөлүк ар башка өлкөдөгү урбанизациянын арьмы жана денгээли.
7. Экономикалык жана социалдык географиянын бир тармагы – калк географиясы жөнүндө түшүнүк.
8. Теманын маанилүү сөздөрү: а) калктын осүп толукталышы; б) калктын осүп-өнүгүүсүнүн биринчи тиби; в) калктын осүп-өнүгүүсүнүн экинчи тиби; г) демографиялык кризис; д) демографиялык жарылуу; е) демографиялык саясат; з) калктын сапаты; ж) экономикалык-жактан активдүү калк; з) калктын эмгек миграциясы; и) геоурбанистика (урбанизация).

**Эмнелерди билүү керек:**

1. Дүйнөнү, региондуу жана өлкөнү мунәззөө үчүн осүп-өнүгүү көрсөткүчтөрүн, калктын курамын, урбанизациянын арьмын жана денгээлин колдоно билүүнү.
2. Карталарды, графиктерди, жана таблицаларды колдонуп, окуу китебинин текстин, негизги мазмунун тактап далилдөөнү, керек болсо эсептеп салыштырууну.
3. Жыныстык – курактык пирамиданы окуп талдоону.
4. Окуу китептин тексти боюнча тапшырма түзүүнү.
5. Окуулган тема боюнча оозеки билдириүү жасоону.
6. Окуулган текстке аннотация жазууну.

## ИЛИМИЙ-ТЕХНИКАЛЫК РЕВОЛЮЦИЯ ЖАНА ДҮЙНӨЛҮК ЧАРБА

*Илимий-техникалык революция (ИТР) жөнундө ар бир окуучунун түшүнүгү болушу керек. Ал биздин түрмуштун бардык жағына оң таасирин тиизиет. Бул темада ИТР жөнундө дагы терецирәэк маалыматтарды аласыңар. Силер учун бул темада жаңылык – дүйнөлүк чарба. ИТР жана дүйнөлүк чарбаны башка – коомдук, табигый жана так илимдердин тармактары да окуйт.*

### § 11. Илимий-техникалык революция

**1. Илимий-техникалык революция жөнүндө түшүнүк.** Адам цивилизациясынын өсүп-өнүгүү тарыхы илимий-техникалык прогресс менен тыгыз байланыштуу. Бирок, ушул прогресстин фонунда өндүргүч күчтөрдүн кескин өсүп кетиши байкалат. Мындаи өнөр жайдагы төнкөрүштөр XVIII–XIX кылымдарда кәэ бир өлкөлөрдө кол эмгеги машинанын күчү менен алмаштырылган кезде болуп еткөн. Азыркы кездеги ИТР XX кылымдын экинчи жарымында башталган.

**Илимий-техникалык революция – илимдии түздөн-түз коомдун өндүргүч күчүнө айланышы менен өндүргүч күчүнүн сапаттык жағынаан кескин өзгөрүшү.**

Илимий-техникалык революция акырындап өнүгүп отуруп, адамдын материалдык жана руханий мүмкүнчүлүгүнүн эбегейсиз зор өсүшүнө алып келди. Азыр биз ИТРдин андан ары терендөө мезгилинде жашап жатабыз.

**2. ИТРдин курамдык болугу жана негизги белгилери.** Учурдагы ИТРдин төрт башкы белгиси бар.

**Биринчиден,** коомдун бардык жағын камтыган универсалдуулугу. Ал түрмуштун бардык тармактарын – эмгектин мүнөзүн, жашоону, маданиятты, адамдын психологиясын өзгөрттү. Эгерде мурдагы өнөр жайдын символу буу машинеси болсо, азыркы күндөгү компьютердик технология, космостук корабль, атом электр-станциясы, реактивдик самолёт, телевизор боло алат. ИТРдин бардык жағын камтыгандыгын географиялык аспектте да караса болот, анткени ал бардык өлкөлөрдү, Жер кабыгын толук жана космостук мейкиндикти камтыды.

**Экинчиден,** илимий-техникалык революция өзгөрүштүн эн тез болуучу фактору. Бул илимий ачылыш менен аны өндүрүшкө киргизүү убагы тездел, мурдагы жабдуулар эскире электре, дайым жаныланып туруусу.

**Үчүнчүден,** ИТР эмгек ресурстарынын квалификациялык деңгээлине койгон талапты күчтөттү. Бул адам аракетиндеги бардык иште ақыл ишинин

үлүшү арта баштады, тактаап айтканда, әмгектин интеллектуалдашусу арбыды.

**Төртүнчүдөн.** ИТРдин маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири – анын экинчи дүйнөлүк согуш мезгилиниде 1945-жылы Хиросима шаарына атом бомбасы ташталганда согуштык-техникалык революция катары пайда болушу. Кийинки «кансыз согуштун» мезгилиниде ИТР андан да жогору согуш ишине багытталып, жаны жетишкендиктердин бардығы, илимий-техникалык ойлор согуштык максатта пайдаланылды.

Экономисттер, философтор жана социологдордун айтуусу боянча азыркы кездеги ИТР – төрт бөлүктөн турган, бири-бири менен тыгыз байланыштагы, бирдиктүү татаал система: 1) илим, 2) техника жана технология, 3) өндүрүш, 4) башкаркуу.

**3. Илим. Илимдин маанисинин осүшү.** ИТРдин мезгилиниде илим – билимдин эн татаал комплексине айланды. Ошону менен катар ал адам аракеттеринин кенири чейрөсү. Азыркы кезде илимий кызметкерлердин саны 5–6 млн, тактаап айтканда илгертен бери Жер жүзүндө жашаган илимий кызметкерлердин  $\frac{9}{10}$  биздин замандаштар. Кийинки мезгилдерде өндүрүш менен илимдин байланышы күчөдү, ал улам илимди көп талап кыла баштады. Бирок, экономикасы жакшы онүккөн өлкөлөр менен начар онүккөн өлкөлөрдүн ортосундагы айырмачылык зор. Мисалы, илимий кызметкерлер жана инженерлердин абсолюттук саны боянча биринчи орунда АКШ, анан Япония жана Батыш Европаның өлкөлөрү; аларда ИДПнын 2–3% илимге жумшалат, ал эми экономикасы начар онүккөн өлкөлөрдө ал 0,5%ын гана түзөт. Кийинки учурда лидерлердин тобуна Россия да кошулду.

**4. Техника жана технология: онүгүүнүн эки жолу.** Техника жана технология илимий билимди жана ачылыштарды өзүнө синирип алат. Техника жана технологияны колдонуунун негизги максаты – өндүрүштүн натыйжалуулугун арттыруу жана әмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу. Кийинки жылдарда техника жана технология башкы – әмгекти коргоо функциясынан башка, ресурсту унөмдөө жана жаратылышты коргоо ролдорун күчтөп жатат.

Мисалы, Улуу Британияяды болоттун  $\frac{2}{3}$  бөлүгү темир калдыктарынан, Улуу Британия менен Япония кагаздын  $\frac{1}{2}$  бөлүгүн макулатурадан, АКШ алюминийдин кобүн алюминийдин таштандыларынан алат.

ИТРдин шартында техника жана технология эки жол менен онүгөт.

Эволюциялык жол – мурдагы техниканы жакшыртуу, машинанын кубаттуулугун арттыруу, жабдуулардын өндүрүмдүүлүгүн, транспорттун жүк көтөрүмдүүлүгүн жогорулатуу.

Мисалы, 1950-жылдарда нефть ташуучу танкердин сыйымдуулугу 50 мин тонна болсо, 1970-жылдарды сыйымдуулугу 100, 200, 300 мин тонналык, ал эми кийинки жылдарда 500, 700 мин тоннага жете баштады. Бирок, мындай гигантомания экономикалык жактан өзүн дайыма эле актай бербе-

гендиги белгилүү болуп, кичине менен чонду айкалыштыруу максатка ылайык экендиги далилденди.

*Революциялык жол болсо техника жана технологиянын жаны жолдоруна етүү болуп эсептелет. Бул жолдун эн таасын жагы электрондук техника ондурушүү. Мурда «текстилдин кылымы», «болоттун кылымы», «автомобилдин кылымы» – деп айтылса азыр «микроэлектрониканын кылымы» – деп айтылат. 1970-жылдардан кийинки ИТРдин «экинчи толкунун» микроэлектрондук революция – деп атait. Аны дагы микропроцессорлук революция же микропроцессорду ойлоп чыгаруу, адамзаттын дөңгөлөктүү, басма становутун, буу машинесин, электр жарыгын ойлоп табуусу менен тенденш. Азыркы турмушта электроникасыз ондурушту, аскер жабдууларын, тиричилики ж. б. элестетүү кыйын.*

Жаны технологиянын да мааниси эн зор. Машина курууда металлды эски механикалык жол менен эмес – электр-химиялык, плазмалык, лазердик, радиациялык, ультраундук, вакуумдук ж.б. механикалык эмес жолдор менен иштетүү ыкмаларына етүү чоң ийгиликтерге алып келди. Булар металлургияда чоюн, болот жана прокатты алуу, айыл чарбасында – жерди конторбай айдоо, байланыш коммуникациясында – айнек булаларын колдонуу, телеком, телефон, факс, электрондук почта, уюлдук байланыш ж. б. жаны ыкмаларда корүнүп жатат.

*Революциялык жол – ИТРдин мезгилиндеги техника жана технологиянын осушунун негизги бағытты.*

**5. Өндүрүштөгү негизги бағыттар.** ИТРдин убагында өндүрүш алты бағыт боюнча өнүгтөт.

*Биринчи бағыт – электрондоштуруу.* тактап айтканда, адам аракетинин бардык тарабын электрондук-эсептоочу машиналар менен камсыз кылуу.

Электрондук онор жай чыны менен ИТРдин туундусу. Эгерде мурда электрондук онор жай электротехниканын ичине кирсе, кийин анын чыгарган продукциясынын баасы боюнча нефть өнөр жайынын продукциясы на тенелди, ал эми 1990-жылдарда автомобиль, андан кийин химия өнөр жайынын продукциясынын баасынан ашып кетти. Азыркы кезде анын продукциясынын баасы 1 трлн доллардан ашык.

Электрондук өнөр жай көбүнчө ИТРдин өнүгүү дөнгөлөн аныктайт. Бул тармак АКШда, Японияда, ГФРде жана башка индустриялык өлкөлөрдө жакшы өнүккөн.

*Экинчи бағыт – комплекстуу автоматташтыруу.* Бул бағыт 1950-жылдарда ЭЭМдер пайдаланып болгондун баштап өнүгө баштады. Комплекстуу автоматташтыруу 1970-жылдарда микро ЭЭМ жана микропроцессорлор пайдаланып баштап өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес чөйрөлөргө кенири жайылды. Микропроцессорлордун кириши менен өнөр жайда жаны заман башталып, ал түрдүү манипуляторлор пайдаланып болду. Роботтордун пайдаланып болушу менен

ийкемдүү өндүрүштүк системаларды, автомат-заводдорду түзүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Роботторду жасоо дагы өнер жайдын маанилүү жактарына айланды. 1999-жылы роботтордун саны 1 млнго жетти. Роботтордун паркынын эн көбү Японияда, АКШда, ГФРде, Италия жана Францияда.

Үчүнчү багыт – энергияны уномдоого негизделген отун-энергетикалык баланстын түзүлүшүн жакшыртуу, энергиянын жаңы булактарын пайдаланып, энергетикалык чарбаны кайра куруу. 1990-жылдардын аягында дүйнөдө 450 атомдук энергоблок иштеп турган. Бул тармак жакшы енүккен өлкөлөр – АКШ, Франция, Япония, ГФР, Россия жана Украина. Бирок, экологиялык кырдаалга тийгизген таасирине карап, көп өлкөлөр АЭСтерди куруу программаларын кыскартып жатат.

Төртүнчү багыт – жаңы материалдарды чыгаруу. Азыркы кездеги өндүрүш эски конструкциялык материалдарга жогорулатылган талаптарды кооп жатат. Кийинки кездерде синтетикалык полимердин үлүшү арта баштады. Булар турмушка принципиалдуу жаңы композициялык материалдарды, жарым откөргүчтөрдү, керамикалык материалдарды, оптикалык булааларды, ошондой эле ХХ кылымдын «металлдары» – бериллий, литий, титан (аэрокосмостук өнер жайдын металлы) ж.б. алыш келди.

Бешинчи багыт – биотехнологиянын тез өнүгүшү. Бул багыт 1990-жылдарда чыгып, азыркы кезде эн керектүү багыттардын бири болуп калды. Биотехнология жана биоиндустрия ИТРдин илимди көп талап кылган тармактары. Бул тармак АКШда, ошондой эле Япония, ГФР жана Францияда жакшы өнүгүп жатат.

Алтынчы багыт – космостук. Космонавтиканын өнүгүшү дагы бир илимди көп талап кылган тармакты – аэрокосмостук өнер жайдын өнүгүшүнө алыш келди. Аны менен көптөгөн жаңы приборлор, металл кошулмалары пайда болуп, алардын космостон башка да тармактарда колдонулушуна алыш келди. Космостук изилдөөлөрдүн натыйжасы негизги илим тармактарынын өнүгүшүнө зор таасирин тийгизди.

Ошону менен бирге ИТР мезгилиндеги жаңы багыттар өнер жайдын механикаланышында, электрлешүүсүндө жана химияланышында мааниси көнүүдө.

**6. Жогорку маалыматтык маданияттын жолунда башкаруу.** ИТРдин азыркы учурда башкарууга да жаңы талаптарды кооп жатат. Мурдагыдай башкаруу азыр мүмкүн эмес. Информатика курсунда көрсөтүлгөндө иш жүзүндө башкаруу жөнүндөгү жаңы илим – кибернетика пайда болду.

Биз «маалыматтын жарылуунун» мезгилинде, илимдин көлөмү жана булактары көбөйүп тез өсүп жатканда жашап жатабыз. Маалыматты мурдагыдай кагазга эмес, машинага түшүрөбүз. Ошондуктан программисттер менен операторлор керек. Маалымат системалык көз карашты, экономикалык-математикалык моделдештируүнү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал өндүрүштүн жайгашуусуна да чон таасирин тийгизет. Илимди көп талап

кылган өнер жай тармактары маалыматты чогултуп, иштете турган жерлерге, шаарларга топтойт.

Советтик географ И. А. Витвердин айтуусу боюнча, 1854-жылдагы Крым согушу жөнүндөгү маалымат Австралияга 114 күнден кийин жеткен экен. Ал эми азыр болсо андай маалымат ошол замат дүйненүн бардык булун бурчна тарайт.

Бул күндө дүйнөлүк маалымат мейкиндиги бар. Бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация системасы – *Интернет* да аны түзүүде чон роль ойноду. Ал биринчи кезекте АКШда 1969-жылы түзүлүп, андан кийин бүткүл дүйнегө тарапалып, азыр миллиондоондор колдонууда.

Интернет билим берүү жагында да колдонулуп келе жатат. Бүт дүйнөлүк информация системасы география илимине да өз таасирин тийгизип, географиянын жаны тармагы – *геомаалымат* деген илим өсүп чыкты.

Оз кезегинде геомаалыматтын өсүп-өнүгүшү *геомаалыматтык* системалынын (ГИС) пайда болушуна себеп болду. Ал болсо географиянын бардык тармактарына, өзгөчө картографияяга кирди. Анын негизинде АКШ, Канада, Япония, Швеция, Кытай улуттук атластарын даярдан алышты.

**Геомаалымат** – география илимин бүгүнкү күндүн жетишкендиктери менен байланыштырган негизги бағыт.

## § 12. Дүйнөлүк чарба

**1. Дүйнөлүк чарба жөнүндө түшүнүк.** Дүйнөлүк чарбанын калыптануусу адамзаттын тарыхынын башынан аягына чейин камтыйт. Географиялык улуу ачылыштар Европа менен Азиядан башка өлкөлөрдү да соода ишине тартты. Товар алмашуу акырындап дүйнөлүк *рыноктун* түзүлүшүнө көмөк болду.

Рыноктун андан ары өнүгүшү транспорттун өсүшүне алып келди. Дениз транспорту бардык материклерди байланыштырды. XIX кылымдын экинчи жарымынан баштап темир жол транспорту өнүгө баштады.

Дүйнөлүк рыноктун калыптанышына жана еркүндөшүнө XVIII, XIX кылымдардагы Батыш Европадагы жана АКШдагы жабдууларды жаныртууга мүмкүндүк берген *ири машина индустриясынын* өнүгүшү чон себеп болду.

Демек, дүйнөлүк чарба XIX кылымдын аягында XX кылымдын башында ири машина индустриясынын, транспорттун жана дүйнөлүк рыноктун өнүгүшүнүн негизинде пайда болгон.

Дүйнөлүк чарба – дүйнөдөгү өлкөлөрдүн улуттук чарбаларынын, экономикалык жагынан тыгыз байланыштагы тарыхый калыптанган тобу.

Дүйнөлүк чарбанын географиясы болсо экономикалык жана социалдык географиянын бир бөлүгү катары төмөнкүлөрдү камтыйт: 1) дүйнөлүк чарба-

нын жалпы маселелерин камтыган жалпы дүйнөлүк чарбанын географиясын; 2) дүйнөнүң өнөр жайын, айыл чарбасын жана транспортун иликтей турган дүйнөлүк чарбанын тармактык географиясын; 3) азыркы дүйнөнүн кәэ бир ири регионунун географиясын иликтей турган региондук географияны.

**2. Эмгектин эл аралык болунушуны географиясы жөнүндө түшүнүк.** Н. Н. Баранский бул маселени терен жана ар тараптан изилдеп чыгып, эмгектин географиялык болунушу жөнүндөгү түшүнүк экономикалык географиянын негизги түшүнүгү деп эсептеген. Эмгектин географиялык (аймактык) болунушу – сөзсүз боло турган нерсе. Анткени, аймактардын арасында ар дайым айырмачылыктар болот, биринчиден, географиялык абалы, экинчиден, жаратылыш шарты жана ресурстары, үчүнчүдөн, социалдык-экономикалык шарты, өнүгүү деңгээли, чарбасынын түзүлүшү, эмгек ресурстары, тарыхый үрп-адаттары ж. б. боюнча. Мынданай айырмачылыктар аймактарга тигил же бул өнөр жай же айыл чарба ендүрүшүнүн топтолушуна алып келет.

Бул кәэ бир экономикалык райондорго же бир өлкөгө тиешелүү.

Алар бири-бири менен эмгектин географиялык болунушу аркылуу байланышкан.

«Эмгектин эл аралык географиялык болуштурулушу» – деген бир өлкөнүн белгилүү продукциянын түрүн чыгарууга жана тейлөө көрсөтүүгө адистешши жана аларды башка өлкөлөр менен алмашуусу.

Эл аралык эмгектин географиялык болуштурулушу убакыт откөн сайын өзгөрүп турат.

**3. Экономикалык тармактардын эл аралык адистешүүсү** эмгектин географиялык болуштурулушунүн натыйжасы. Кәэ бир өлкөлөрдүн тигил же бул товарлардын түрлөрүн чыгарууга жана тейлөө кызматына адистешүүсү ошол товарларды өз керектөөлөрүнөн артык чыгарууга жана тейлөө кызматынын саны менен сапатын жогорулатууга багытталган. Ал, эл аралык адистешүү тармагынын калыптанышынан корунет, тактап айтканда, четк чыгарууга багытталган ендүрүштүн тармагынын продукциясы эмгектин эл аралык географиялык болунушунде ошол өлкөнүн «жүзүн» көрсөтөт. Мисалы, Япония автомобиль чыгаруу боюнча дүйнөде биричи – экинчи орунду ээлейт. Болжол менен алардын жарымын тышка чыгарат. Канада эгин жыйино боюнча дүйнөде жетинчи, ал эми эгинди тышка сатуу боюнча экинчи орунда турат. Эгин чарбасы Канаданын эл аралык адистешүү тармагы.

Эл аралык адистешүү – эл аралык товар алмашуу жана тейлөө кызматын корсөтүү керектигин туудурат. Ошондуктан эл аралык экономикалык байланыштар түзүлүп, жүк ташуу мүмкүнчүлүктөрү артат. Ендүрүштүн орду менен керектөөчүлөрдүн ордунун арасында алыс же жакын аймактык айырмачылыктар пайда болушу мүмкүн.

**4. Эл аралык экономикалык интеграция:** тармактык жана региондук топтор. Дүйнөлүк чарба жана эмгектин эл аралык географиялык болунушу

күйинки жылдарда жалан эле мейкиндик боюнча эмес, мазмуну боюнча да осуп жатат. Ал улам татаалданып, жаңы форманы алууда. Адистешүүнүн терендеши жана товар алмашуусу бир далай өлкөлөрдүн чарбаларынын биригип осүшүнө алып келди. Мына ошентип, эмгектин географиялык бөлүнүшүнүн эн жогорку баскычы – эл аралык экономикалык интеграция келип чыкты. Ал кээ бир өлкөлөрдүн топторунун макулдашылган саясат жүргүзүсүнүн натыйжасындағы өзгөчө терең жана түркүтүү байланыштарынын осушун корсөткөн коомдук процесс.

ХХ кылымдың экинчи жарымында дүйнөлүк чарбаның өнүгүү тенденциясы интеграцияланган экономикалык топтордон турган региондук экономикалык интеграцияга айланды.

Европада 1957-жылы «Жалпы рынок» – деген ат менен уюшулган интеграциялык биримдик улам осуп олтуруп, Европалык 21 мамлекеттин дээрлик бардыгын камтыган 500 млндоң ашык калкы бар чон уюмга айланды. XXI кылымдың башында Европалык Союз (ЕС) бүткүл дүйнөлүк ИДПНИН<sup>1/4</sup>ин, сооданын<sup>1/3</sup>ин камсыз кылыш турат.

Европанын дагы бир нече мамлекети, анын ичинде мурдагы СССРдин курамындағы мамлекеттер да ЕСке кириши.

Европалык Союз бир эле учурда экономикалык да, саясий да, согуштук да уюм болуп, бир канча жалпы улуттарга тиешелүү мыйзамдар менен башкарылат. ЕСтин мыйзам чыгаруу органы – бардык ЕСтин мүчөлөрү түз шайлаган Европалык парламент (Европарламент), Франциянын Страсбург шаарында жайгашкан. ЕСтин өзүнүн туусу, гимни, паспорту жана акча бирдиги бар.

Азияда Тынч океандык региондо 10 мамлекетти бириктирген 400 млндоң ашык калкы бар Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттеринин Ассоциациясы (АСЕАН) уюшулган. Мындан башка 21 мамлекетти бириктирген (анын ичинде Россия да бар) Азия-Тынч океандык экономикалык кызметташтык уюму иштөөде.

Түндүк Америкада эркин сооданын Түндүк американалык ассоциациясы (НАФТА) деген уюмга АКШ, Канада, Мексика 400 млнго жакын калкы менен дүйнөлүк ИДПНИН<sup>1/3</sup> белгүүн берген өлкөлөр кирет. ЕСтен айырмасы ал жерге улуттардын үстүнөн караган уюм жок, ЕСтин гана мыйзамдарын колдонот.

Латын Америкасында Латынамерикалык интеграциянын ассоциациясы (ЛАИ) 11 өлкөнү бириктирип, мүчө-өлкөлөрдүн соода маселелерин чечет.

Аталган уюмдардан башка тармактык экономикалык топтор бар. Алардын эн маанилүүсү – нефть экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму (ОПЕК) 11 өлкөнү бириктириет.

**5. Чарбалык турмушту интернационалдаштыруу: улуттар аралык корпорациялардын (ТНК) ролу.** Дүйнөлүк чарбаның өнүгүшү, эмгектин географиялык бөлүнүшүнүн терендеши, экономикалык интеграция чарбалык ишти ин-

тернационалдаштырууга алып келет. Бул процессте чечүүчү ролду *улуттар аралык корпорациялар* (ТНК) ойнойт. 1990-жылдарда алардын саны 40 минден ашкан, филиалдары менен 250 минге жеткен. ТНКнын үлүшүне дүйнөлүк өнөр жай продукциясынын жана сооданын  $\frac{1}{3}$  бөлүгү, жаны техника жана технологияга алган патенттин  $\frac{4}{5}$  бөлүгү тиешелүү болгон. ТНК экспансиясынын негизги багыты, капиталды сыртка чыгарууга арналган финансы иштери. Жакында эле ТНК кээ бир гана региондорго өзүнүн таасирин тийгизип турса, азыр бүткүл дүйнөнү камтыйган. Мисалы, «Дженерал моторс» эн ири өнөр жай корпорациясынын жылдык кирешеси 130 млрд долларга, б.а. Украинаны же Чехияны ИДПсына барабар. Анын Америкадагы жана Европадагы 250 заводорунда 750 мин киши иштейт.

### § 13. Дүйнөлүк чарбанын тармактык жана аймактык түзүлүшү

**1. Индустряяга чейинки коомдон индустряялуу коомго чейин: түзүлүшүнүн үч тиби.** Адам коому өзүнүн тарыхында индустряяга чейинки, индустряалуу жана индустряядан кийинки болуп үч стадиядан өтөт. Анын ар бирине өзүнчө чарбанын түрлөрү туура келет.

Индустряяга чейинки коомдун экономикасында *агардык түзүлүш* үстөмдүк кылган. XVIII кылымдын аягындагы XIX кылымдын башындағы өнөр жайдагы жабдуулар жаныртылганга ылайык АКШда жана Европа өлкөлөрүнүн чарбасында өнөр жай басымдуулук кылган индустряялуу түзүлүш калыптана баштады. XX кылымдын экинчи жарымында ИТРдин таасири менен чарбанын жаны түзүлүшү – индустряядан кийинки (*маалыматтык*) түзүлүшү калыптана баштады. Анын эң белгилүү мунозу – *өндүрүштөн өндүрүштүк* эмес чөйрөнүн басымдуулук кылышы.

Үч түзүлүштүн бардыгы азыркы дүйнөлүк чарбада кезигет. Экономиканын *агардык түзүлүш* начар өнүккөн өлкөлөрде кездешет. Экономикасы индустряялуу түзүлүштөгүлөргө XX кылымдын ортосуна чейинки жакшы өнүккөн мамлекеттердин бардыгы кирген. Кийин аларда өнөр жайдын производиясы ИДПнын 50% наан кемий баштайт.

Экономикасы индустряялуу түзүлүштөгү өлкөлөргө КМШ, Чыгыш Европа жана Балтия өлкөлөрү, тактап айтканда откөөл экономикадагы өлкөлөр, анын ичине Кытай дагы кирет. Ушундай эле түзүлүштө нефти өндүрүп алуучу өлкөлөр дагы бар. Кийинки кездерде булардын баарынын ИДПсында өнөр жайдын үлүшү азайып, өндүрүштүк эмес жактын үлүшү көбейүп жатат.

Чарбанын индустряядан кийинки түзүлүшү ИТРдин мезгилине откөнден кийин башталды. Ал томонкүдөй башкы белгилери менен айырмаланат: 1) экономикада товар өндүрүүдөн тейлөө жагына өтүү; 2) иштеген адамдардын ичинен да акыл эмгегинин кызматкерлеринин басымдуу болушу; 3) илимде – фундаменталдык илим менен колдонмо илимди айкалыштыруу

жолу менен илимди көп талап кылган өндүрүштү арттыруу; 4) башкарууда – эн жаны информацыйлык техниканы жана технологияны колдонуунун негизинде чечим кабыл алуу; 5) экологияда – айланы чөйрөдө болгон адамдын иш-аракетин катуу көзөмөлгө алуу. Өндүрүштүк эмес чөйрөдө керектөөчү жана ишкердик тейлөө жагы эн тез осот.

Азыркы кезде калктын көпчүлүгү интеллектуалдык чөйрөдө кызмат етэйт. Булар орто мектептер, орто профессионалдык жана жогорку окуу жайлары, билимди таратуу, басма иштери, радио, телекөрсөтүү ж. б. Элге керектелүүчү товарларга муктаждыктын кобойушу тейлөө кызматынын көненишине алыш келди. Тейлөөнүн жаны түрлөрү банк, камсыздоо компаниилары, авиакомпаниялар, туристтик жана мейманканы фирмалары өнүгө баштады. Мисалы, 1990-жылдардын аягында АКШ, Франция, Бельгия, Нидерландия, Австралияда тейлөө кызматынан түшкөн пайда ИДПниң 70% ынан ашыгын түзгөн. Батыш Европанын көп өлкөлөрүндө, Япония жана Канаданын ИДПсинде анын үлүшү 60–70%, Россияда да кийинки жылдарда бир кыйла осуш бар. Тейлөө кызматынан түшкөн киреше кәэ бир микромамлекеттерде ИДПнин андан да көп үлүшүн түзөт.

**2. ИТРдин материалдык өндүрүштүн тармактык түзүлүшүнө тийгизген таасири. ИТРдин прогрессивдүү жагы.** ИТР дүйнө боюнча 1,5 млрд адам иштеген материалдык өндүрүштүн тармагында чон жетишкендиктерге оболго түздү. Өнөр жайдын тармактык түзүлүшүндө иштетүүчү өнөр жай тармагынын үлүшү бардык продукциянын наркынын  $\frac{9}{10}$ -ун түздү. Алардын ичинен илимий-техникалык прогресссти жылдыруучу «авангарддагы» уч тармак – машина куруу, химия өнөр жайы, электр-энергетика бөлүнүп турат. Кен казып алуучу өнөр жайдын үлүшүнүн  $\frac{1}{10}$ -ге чейин төмөндөп кетиши энергия-материалдын көп сарпталышы жана синтетикалык материалдардын колдонулушу менен тушундурулет. Азыркы өнөр жай эн татаалдап, кәэ бир тармактар жок болуп кеткен, кәэ бири жаны пайда болду. БҮҮнун маалыматы боюнча бул учурда өнөр жайдын 300дөн ашык тармагы бар. Экинчи жагынан ИТРдин убагында тармактардын бирикмелери жана комплекстери пайда болууда. Мисалы, отун-энергетика, машина куруу, агроеңөр жай комплекстери ж.б.

Айыл чарба түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр жайыраак жүрүүдө. Ошондой болсо да тездетүүнүн негизинде мал чарбасынын үлүшү жогорулоодо. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө анын үлүшү  $\frac{1}{3}$  бөлүгүн түзүп калды. Талаачылыкта техникалык жана тоот өсүмдүктөрүнүн, меме-жемиштин үлүшү артып жатат.

ИТР мезгили транспорттун түрлөрүнүн ортосунда да айымачылыктарды туудурду. Темир жол транспортуун үлүшү төмөндөөдө. Ал өнөр жай жана айыл чарба продукцияларын ташууга, ошондой эле жургүнчүлөрдү жакынкы же ортоңку алыстыктагы жерлерге алыш барууга адистешкен. Автомобиль

транспорту өзүнүң ийкемдүүлүгүне жарапша шаарлардагы жүргүнчлөрдү, ички жүк ташууларды, эшиктин алдына чейин жеткизуү мүмкүнчүлүгүн кароодо, ошондой эле, ал эл аралык жүк ташууда да колдонулат. Дениз транспорту эл аралык жүктөрдү (суюк жана сапырылма оор) жана туристтерди ташууга адистешкен. Жүргүнчлөрдү алыс жакка жеткириүүде аба жол транспортунун мааниси артууда.

**3. Дүйнөлүк чарбаның негизги моделлери.** Дүйнөлүк чарбаның бирдиктүүлүгүнө карабай, кээ бир болуктөрү эмгектин эл аралык географиялык белүнүшүнө жарапша тышкы байланышсыз туралбайт. Ал болуктөрдүн салмагына жарапша моделдер – эки мүчөлүү жана көп мүчөлүү болушу мүмкүн.

Дүйнөлүк чарбаның эки мүчөлүү модели дүйнө өлкөлөрүнүн эки типте болушуна байланыштуу. Алар экономикасы жакшы өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр. Географиялык абалына жарапша аларды Түндүк жана Түштүк деп шарттуу түрдө экиге бөлөт. Түштүк жактагы өлкөлөрдө кийинки жылдарда экономикалык есүү арымы жогору болгону менен Түндүктө жайгашкан өлкөлөрдөн социалдык-экономикалык деңгээли боюнча артта калган. Эн эле начар абал – экономикасы начар өнүккүн өлкөлөрдө. Н. Н. Моисеевдин айтканы боюнча «алар түбелүк артта калган».

Дүйнөлүк чарбада уч мүчөлүү модели экономикасы жакшы өнүккөн Батыш жана экономикасы отме абалдагы өлкөлөргө мүнәздүү. Кийинки мезгилде жогорудагылардан айырмасы бар дүйнөлүк чарбаның уч мүчөлүү модели – Борбордук, Чет-жакалык жана Жарым-жартылай болуп өнүгүүдө. Борборду 800 млн калкы бар Түндүктүн 25 өлкөсү түзөт. Алардын негизин «чоң жетинин» мүчөлөрү, же Европалык Союз, АКШ жана Япония түзөт. Чет жактагы өлкөлөргө 100гө жакын Түштүктүн өнүгүп келе жаткан, азық-түлүк гана даярдоочу агрардык экономикасы мүнәздүү, ИТРдин таасири аз өлкөлөр кирет. Алардын ортосунда жарым-жартылай чет-жакалык же Азиянын жаны индустриялуу өлкөлөрү, нефть өндүрүүчү өлкөлөр (ОПЕК), Латын Америкасынын, Африканын алдынкы өлкөлөрү, ошондой эле отме экономикадагы кээ бир өлкөлөр кирет.

Географиялык адабияттарда дүйнөлүк чарбада он мүчөлүү модель да колдонулат. Анда акырындаап калыптанган он чарбалык борбор белгиленет. XIX кылымдын аягына чейин бир гана борбор – Европа болгон. Кийин акырындаап экинчи борбор пайда боло баштады, мисалы, АКШ. Дүйнөлүк экинчи согуштуу ортосунда үчүнчү, төртүнчү борборлор – СССР жана Япония калыптана баштады. Экинчى дүйнөлүк согуштан кийин Кытай менен Индия борборлору түзүлө баштады, андан кийин Түштүк-Батыш Азиянын нефть өндүрүп алуучу өлкөлөрү, Канада, Мексика, Бразилия чыкты. Кийинки эки он жылдыктын ичинде «азиянын жолбортору» баштаган (Корея Республикасы, Тайвань, Гонконг, Сингапур) борборлор есүп чыкты.



Кытай Эл Республикасы (Шанхай шаары)

Бул борборлордун катиашы экономикасынын есүү темпине жарапша өзгөрүп турат. Мисалы, 1990-жылдарда Кытайдын есүш арымы тездегенине жарапша анын үлүшү да жогорулап, ал эми КМШнын темпи эн төмөн болгонуна жарапша анын үлүшү төмөндөтөн. 2000-жылы он борбор есүү арымы боюнча төмөнкү ирттө жайгашкан: чет өлкөлүк Европа, Түндүк Америка, Кытай, Япония, Жаны индустрялдуу өлкөлөр (НИС Азия), Индия, Бразилия, КМШ, Перс булунунун өлкөлөрү, Мексика. Кийинки 20–30 жыл ичинде Азия-Тынч океан регионунун мааниси есүп бара жатат. Азыр 3 млрд калкы бар АТРдин үлүшүнө дүйнөлүк ИДПиных 60%ы, сооданын 40%ы туура келет. XXI күлгүмдө «тынч океандыктардын кылымы» деп жөн жеринен айтылбаса керек.

**4. Дүйнөлүк чарбанын аймактык түзүлүшү:** эки топ өлкөлөрдүн айырмачылыктары. Экономикалык жана социалдык географияда эн маанилүү түшүнүк – чарбанын аймактык түзүлүшү. Чарбанын аймактык түзүлүшү – бири-бири менен татаал байланыштагы элементтердин белгилүү бир ирээтте аймактык өз ара жайгашуусу. Мындай аймактык элементтерге, биринчи кезекте калктын жайгашуусунун жана чарбалык аракетинин гео-

графиясын көрсөткөн шаар агломерациялары, өнер жай райондору, рекреациялык зоналар, негизги транспорт магистралдары ж.б. кирет.

Экономикасы жакши өнүккөн өлкөлөрдө көп убакыттан бери чарбасынын түзүлүшү калыптанган жана аларга «жетилгендиктиң» жогорку деңгээли мүнөздүү болуп, алардын аймагы өнер жай райондоруна жана борборлуруна, шаардык агломерацияларга, транспорттук түйүндөргө жана магистралдарга, айыл чарбасы өнүккөн райондорго, рекреация жана туризм тармагына толгон, бардык аймактык түзүлүштүн *таяныч түркүгү* болгон технологиялык парктар иштеп турат. Бул өлкөлөрдө экономикалык райондордун системасынын төрт негизги тиби калыптанган.

*Биринчиси, динамикалык өнүгүсү менен айырмаланган отө өнүккөн райондор.* Алар илимди көп талап кылган өнер жай тармактарын, илимди жана өндүрүштүк эмес чөйрөнү илимий жактан тейлеөгө ынгайлалуу шарттарды түзөт. Бул райондордо эн ири фирмалардын штаб-квартиラлары жайгашып, «чечим кабыл алуучу» гана иштер болот. Мисалы, АКШнын Калифорния штаты калынын саны жана экономикалык кубаты боюнча эң алдынкы орунда. ИДП-нын колему боюнча кээ бир мамлекеттерден да алдыда турат. Калифорнияда илимди көп талап кылган өнер жай тармактары жайгашкан.

*Экинчиси, мурда өнер жайдын кайра куруусун башынан откөргөн эски өнөр жайлалуу райондор.* Аларда көмүр казып алуучу, темир казып алыш иштетүүчү, кеме куруучу, текстиль өнер жайы сыйктуу эски тармактар өнүккөн, башкача айтканда, илимди аз талап кылган тармактар басымдуулук кылат.

*Үчүнчүсү, индустриясы начар өнүккөн агрардык райондор.*

*Төртүнчүсү, татаал жаратылыши шартында, эл аз отурукташып жаңы өздөштүрүлүп жаткан райондор.* Алар ресурстарга бай, ИТРдин таасири менен ал жерлерди өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзүлдү. Мисалы, Аляска жана Канаданын тундругү, борбордук, батыш жана Түндүк Австралия, Россиянын Сибирь жана Ыраакы Чыгыш белүктөрү ж.б.

Өнүгүм келе жаткан өлкөлөрде чарбанын жайгашшуу көрүнүшү башкачаарак. Азия, Африка жана Латын Америкасында чарбанын аймактык түзүлүгүндө мурдагы колония, жарым-жартылай колония мезгилинде калыптанган белгилери сакталып калган. Алар учун «жетилгендиктиң» деңгээлиниң төмөндүгү, өнер жайдын, айыл чарбасынын жана транспорттук магистралдардын сейректиги мүнөздүү. Ошол эле убакта ал өлкөлөрдө өндүрүштүн жана калктын аймактык топтолушу өнүккөн өлкөлөргө караганда бир кыйла жогору. Географтардын изилдөөлөрү көрсөткөндөй мындай өлкөлөрде аймактык жайгашшуунун негизги борборлорун ордо шаарлар түзүп, кээде аларда өнер жай менен калк эн көп топтолуп, башка шаарлардын өсүшүнө жолтоо болот. Мисалы, Аргентинанын калкынын  $\frac{1}{3}$ , өнер жайдын  $\frac{1}{2}$  бөлүгү Буй-энос-Айресте жайгашкан. Калкынын саны боюнча ал башка шаарлардан 18 эсе чон, өлкөнүн негизги порту. Кээ бир өлкөлөрдө экономикалык бор-

бор менен администрациялык борбор туура келбейт. Мисалы, Индияда – Мумбайи (Бомбей) менен Калькутта, Бразилияда – Сан-Паулу менен Рио-де-Жанейро, Мароккодо – Касабланка ж.б.

Кошумча аймактык борборлордун экспорттогу ролун адистешкен райондор аткарат. Алар тоо-көн өнөр жайы, же айыл чарба плантациялары жайгашкан райондор болуп, курчаган чөйрө менен байланышы болбойт.

**5. Региондук саясат: айырмачылыктарды жоюу.** Экономикасы жакшы өнүккөн Батыш өлкөлөрүндө калыптанып калган чарбалык түзүлүштү жакшыртуу максатында мамлекеттик дөнгөлдө *региондук саясат жүргүзүлөт*. Региондук саясат – ондургуч күчтөр менен калктын түрмушун жакшыртуу үчүн жүргүзүлгөн мыйзамдык, администрациялык, экономикалык жана жаратылышты коргоо иш-чараларынын комплекси.

Бул саясат өлкөнүн жакшы өнүккөн аймактары менен начар өнүккөн аймактарынын ортосундагы айырмачылыктарды жоюуга багытталган.

Региондук саясат да өткөн кылымдын 60–70-жылдарында өтө өөрчүп-өнүгүп кеткен борбордук шаарлардын экологиялык маселелерин чечүүгө арналган. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүң көбү да эски колониялык аймактык түзүлүштү жоюу максатында региондук саясат жүргүзөт.

Ички аймактарды өздөштүрүү үчүн борбор шаарларды которуу да ондурүштүн тегиз болуштүрүлүшүнө көмөк көрсөтөт. Мындай кадамдар Бразилияда, Нигерияда, Казакстанда ж.б. өлкөлөрдө болду.

#### § 14. Чарба тармактарынын жайгашуу факторлору

**1. Жайгашуунун эски жана жаны факторлору.** Ар бир чарбанын тармактарын иликтоөден мурун ал тармактардын жайгашуу факторлору менен таанышуу керек.

Жайгашуунун бардык факторлорун шарттуу түрдө эски жана жаны деп экиге болуу ынгайлуу. Эскиси мурда, жанысы болсо ИТР мезгилинде пайда болгон. Мурда пайда болуп, бирок кийин ИТР убагында жаны мазмунга ээ болгондор да бар.

**2. Жайгашуунун эски факторлору.** Буларга ичине аймактык, экономикалык-географиялык абал, жаратылыш ресурсу, транспорт, эмгек ресурстары жана аймактык топтолуу факторлору кирет.

**1. Аймактык факторлор.** Аймак – коомдун географиялык чейрөсүнүн эн маанилүү элементи. Эреже катары, аймактын өлчөмү канчалык чон болсо, ошончолук жаратылыш ресурстарына бай келет. Демек, калктын жана ондүрүштүн жайгашуусунун ар түрдүү варианттары бар. Бириңчи кезекте бул Россияга, Канадага, Бразилияга, Австралияга, АКШга, Кытайга, Индияга, Казакстанга тиешелүү.

Чакан өлкөлөрдө жүктү алыска ташууга мүмкүндүгү жок болгондуктан, алардын «жетилүү» мөөнөтү көпкө созулбайт, экономикалык интеграцияга ынгайллуу шарт түзүлөт. Ал өлкөлөрдө кәэде аймактын жетишиздиги байкалат.


2. Экономикалык-географиялык абал (ЭГА) фактору. ЭГА Н. Н. Баранский тарабынаң жакшы негизделген. Ал, өлкөгө, районго, шаарга тишелүү ЭГАнын терт негизги түрүн белгилеп кеткен: 1) борбордук абал, 2) алысы (географиялык) абал, 3) чектеш абал, 4) дениз боюнdagы абал. Борбордук жана дениз боюнdagы абал ынгайлуюу ЭГАны түзөт. Алысы абал, тескерисинче, экономикалык осушту жайларат, ал эми кошуна турган абал чектеш мамлекеттин мамилесине жараша болот.

Дениз жээгиндеги абал ар дайым ынгайлуюу ЭГА болгон. ИТР мезгилиnde мындай абалдан ынгайлуулугу дагы ёсту. Мисалы, дүйнөнүн 1,5 млн калкы бар чон шаарларынын  $\frac{2}{3}$ -си денизи жээктей жайгашкан. Эн чон 20 шаарлардын экоо гана денизден алыс жайгашып, порт боло албайт.

3. Жаратылыш ресурстук фактор. Мурда, индустриялаштыруунун баштапкы этабында өндүрүш ишканалары кен байлыктарга, өзгөчө көмүр казып алынуучу жерлерге жакын жайгашкан. ИТР мезгилиnde андай көрүнүш азайды. Биричини кезекте булар илимди көп талап кылган тармактарга тиешелүү.

Бирок, онөр жайдын казып алуучу тармактарында ушул убакка чейин жаратылыш ресурстук фактор башкы боюнча калууда. Эски кен бассейндеринин ресурстары түгөнө баштаганына байланыштуу казып алуучу тармакта жана жерлерге көчүү, жаратылыш шарттары татаал аймактарды өздөштүрүү мүнөздүү. Мисалы, Россиянын түндүгү 11 млн км<sup>2</sup>. ИТР ал жерлерди өздөштүрүүгө, анын жаратылыш байлыктарын пайдаланууга жана калктын отурукташып жашоосуна мүмкүндүк берди. Анда континенттик шельф 31 млн км<sup>2</sup> аянтты ээлэйт. Ошол жерлерди өздөштүрүү дүйнө боюнча нефтинин  $\frac{1}{4}$  бөлүгүн, газдын  $\frac{1}{5}$  бөлүгүн алууга мүмкүндүк берди. Шельфтен нефть казып алуунун негизги райондору – Түндүк, Каспий жана Кариб дениздери, Мексика жана Перс булундары. Түндүктө дениздин акваториясын өздөштүрүүдө атайын жана техниканы колдонуу керек. Өздөштүрүүгө көп каражат жумшап айланачойронун булганышын да эске алуу зарыл.

4. Транспорттук фактор онөр жайдын жайгашуусунда ИТРге чейин чечүүчү ролду ойноң келген. Байланыш жолдорду жана транспорт каражаттарын жакшыртуу чыгымды кыскартууга мүмкүндүк берди. «Транспорттук революция» ири адистешкен ишканалардын продукцияларын миндеген километрге арзан ташып барууга жол ачты. Мисалы, Россияда БАМдын курулушу жаратылыш ресурстарынын жаны булактарын пайдаланууга арналды. Канадада транспорттук курулуш программасынын бирөө «Ресурстарга карата жол» – деп аталац. Демек, ИТР убагында да транспорттук фактор енер жайдын жайгашуусуна өз таасирин тийгизүүдө, өзгөчө аймагы чон өлкөлөрдө анын мааниси зор.



Франциядагы Гренобль шаарынын жалпы көрүнүшү

5. Эмгек ресурстук фактор. Бул фактор чарбанын аймактык түзүлүшүне жана өндүрүштүн жайгашуусуна таасирин тийгизип келген жана тийгизип жатат. Биш жумушчу кол ар дайым өнөр жайдын жайгашуусун өзүнө тартып, ал эми анын жоктугу өнөр жайдын өнүгүшүнө тоскоолдук кылыш келген. ИТР мезгилиндеги эмгек ресурстарынын ролу эки жактуу. Бир жагы өнөр жайга, өндүрүштүк эмес жактарга башка өлкөлөрдөн жумушчукүч тартылат. Экинчи жагы өндүрүш арзан эмгек ресурстары бар жакка көчүрүлөт. Мисалы, Батыш Европанын ири өнөр жайлдуу шаарлары жана агломерациялары кошумча эмгек ресурстарын Европанын башка өлкөлөрүнөн жана чет өлкөлөрдөн эмгек ресурстарды өзүнө тарткан борборлорго айланды. Чыгыш, өзгөчө Түштүк-Чыгыш Азия зор эмгек ресурстарына ээ болгондуктан, Япониянын, Батыш Европанын жана АКШнын эмгекти көп талап кылган өнөр жай тармактарын кол күчү менен камсыз кылууда. ИТР мезгилиндеги арзан кол күчүнө, өзгөчө аялдардын күчүнө муктаждык артып жатат. Бирок, андан да чон маанинге жогорку квалификациялуу жумушчу күчү ээ болууда.

6. Аймактык топтоштуруу фактору. Өндүрүштүн бир жерге топтолушу ишкананын кенейишине алыш келип, бир кыйла экономикалык на-

тыйжа берет. Аны менен ири өнөр жай борборлорунда, түйүндөрүнде жана райондордо, шаар агломерацияларында чарбанын жана калктын топтолушу байкалат. Борбордун тегерегиндеги жана комур бассейндеринин айласындары эски өнөр жайлдуу региондор өзгөчө мааниге ээ.

Бирок, эски өнөр жайлдуу региондордо калктын жана чарбанын көп топтолушунун, өзгөчө айланы-чойрөнүн сапатына тийгизген терс таасири да бар. *Ошондуктан, ИТР мезгилине чакан ишканаларды, заводдорду жана ГЭСтерди куруу, ондуршту жайылтуу процесси мунәздөдүү.* «Кичине эн жакшы» – деген ураандын тууралыгы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан жакшы көрүнөт.

**3. Жайгашуунун жаңы факторлору.** Жаңы факторлорго илимди көп талап кылган тармак жана экологиялык фактор кирет. ИТР мезгилинде илимий-техникалык база өндүрүштү жайгаштыруу ишинде эн маанилүү факторлордун бири болуп калды. Биринчи кезекте, бул илимди көп талап кылган тармактарга тиешелүү, алар ири илимий борборлорго, чон шаарларга, шаар агломерацияларына, адистешкен «илимдин шаарларына» тартылат. Кээ бир өлкөлөрдө илим изилдөөлөр аймактык топтолуштарга, кээ биринде чаржайыт жайгашкан. Мисалы, Россияда илимий борборлор Москва, Санкт-Петербург жана Новосибирск шаарларында, Францияда илимий кызметкерлердин жарымы Париже, Японияда – Токиодо, АКШда болсо илим изилдөө университеттерде жүргүзүлөт. ИТР мезгилинде илимдин аймактык ўюштурулушунун жаңы формасы түзүлгөн. Бул мүнөзү жагынан окошош, бардык фундаменталдык изилдеөден баштап даяр продукция алганга чейинки процесстердин тизмегин камтыган *технопарктар* жана *технополистер*. «Парктык Бум» АКШда башталып, Батыш Европаны камтып, кийин Азия жана башка өлкөлөргө тарады. Технополистин идеясы биринчи жолу 1980-жылдарда Японияда пайда болуп, кийин дүйнөгө тараалган. Технопарктар менен технополистердин ИТР убагындары тез өсүп кетиши, электрондоштуруунун, автоматташтыруунун жаңы материалдардын жана технологиянын ж.б. көп себептердин негизинде болгон.

Чындыгында Россиянын илимий-өндүрүштүк шаарларынын баары технополис болуп эсептелет. Булар Москва алдындары Дубна, Пущино, Обнинск, Черноголовка, Звенигород, Жуковский, Королёв, Сибирдеги Новосибирск шаарынын алдындары Академшаарчасы. Технополистердин катарына Атом энергиясы министрлигине караган Волга боюндары (Арзамас жана Пенза), Уралдары (Екатеринбург, Челябинск, Златоуст), Сибирдеги (Томск, Красноярск) сыйктуу жабык шаарлар тийиштүү.

**Экологиялык фактор.** Бул фактор мурда эле болгон, бирок ИТР убагында мааниси етө жогорулаган. Эн жогорку индустриялашкан жана урбанизацияланган райондордогу аймактын улам тарып баратышы, өнөр жай калдыктарын тазалоонун улам кымбатка түшүүсү, айланы чойрөнүн абалы-

нын начарлашы, өндүрүштүн жана калктын ал жерге топтолушуна чек коюу муктаждыгына алыш келүүдө. Кээ бир учурларда «булганыч» өндүрүштү башка жакка которуу же биротоло жок кылуу аракеттери көрүлүүдө. Мисалы, Германияның онор жайынын «жүрөгү» делген Рур бассейни экинчи дүйнөлүк согушка чейин да, андан кийин да Европанын «булганыч» жайы болгон. Көптөгөн жаратылышты коргоо иш чараларынан кийин, ал жердеги экологиялык кырдаал бир кыйла онолду. Жаратылышты коргоо боюнча бир далай программалардан кийин, өзгөчө «Рурдун үстүндө таза асман» – деген ураандын алдында бир канча булганыч ишканалар жабылып, бир канчасы көчүрүлдү.

**Негизги тыяняк.** ИТР учурдагы өндүрүштүн бардык жагына, буткул коомдук системанын түзүлүшүнө, адамдын озун жана анын чойросуну маасирин тийгизет. Дүйнөлүк чарба бир бутун организм, андан тышкары кандай деңгээлдеги олко болбосун, кандай гана коомдук системага кирбесин, ал өз алдынча жашай албайт.

#### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1) Биринчи жолу олимпиадалык оюн Мельбурндан 1956-жылы теледен көрсөтүлгөн. Ал кезде оюнду австралиялыктар гана көргөн. 1960-жылды Римдеги олимпиаданы Италия жана анын кошунна мамлекеттери гана көргөн. 1980-жылды Москвадагы, 1984-жылды Лос-Анжелестеги, 1988-жылды Сеулдагы олимпиадаларды – 2 млрддан ашык, 1992-жылдагы Барселонадагы олимпиададан баштап кийинкилерди дүйнө жүзүнүн 3 млрддан 4 млрдга чейин көрө алган.

2) 550 мин түркүк баткан танкердин узуундугу 400 м, туурасы 63 м, жүгүү менен сууга батуусу 30 м. Айдоочу калактарынын елчому уч кабат тамдын бийиңтигиндөй, палубасынын аяныт 2,5 га.

3) «Дип Блю» деген 256 микропроцессору бар, секундасына 10 млрд операция жүргүзө алуучу суперкомпьютер 1996-жылы дүйнөнүн шахмат боюнча чемпиону Гарри Каспаров менен шахмат ойнод 2 : 4 эсебинде утуулуп калган. Кийинки 1997-жылы андан да кубаттуу, секундасына 100–200 млрд операция жүргүзө алчу компьютер менен ойногондо Г. Каспаров утуулуп калган.

4) Көп алкөлөрдө ЭЭМ «электрондук» жуучунун ролун аткарат. Ўйленүүгө нистептенген киши атайын анкетага езу жонундө жана келечек жубайы кандай болуу керек деген кулактандыруу берет. ЭЭМдеги маалымат боюнча болочок жубайын тандап алат.

5) АКШнын эн чоң компьютердик корпорациясы IBM-дүйнөдөгү компьютер чыгаруунун  $\frac{1}{2}$  таандык. Компьютер чыгаруучу «Майкрософт» корпорациясынын Президенти Билл Гейтс дүйнөдөгү эн бай адамдардын бири деп эсептөлөт. 2008-жылды эсеп боюнча анын байлыгы 52 млрд долларга жетет деп бааланган.

6) Японияда океандын 6000 м терендигинде иштей ала турган геолог робот, музыкалык ноталарды окуп, электр-гитараада ойной турган робот-

музыкант, Австралияда кой кырка турган робот, АКШда дениз түбүндөгү иштерди аткара турган роботтор түзүлгөн. ГФРде полицейдин милдетин аткарған роботтор бар. Азыр робот-мугалим, робот-официанттар, робот-идиш жууучуттар, робот-малайлар ж.б. бар. Медицинада робот-хирургдун пайда болушу чон сенсация болду.

7) Биринчи жолу буу машинеси Англияда 1825-жылы колдонулган. 1830-жылы АКШда, 1832-жылы Францияда, 1835-жылы Германия менен Бельгияда, 1837-жылы Австрияда темир жолдор курулган. Россияда болсо 1837-жылы Петербург менен Царское Селосунун ортосундагы темир жол пайдаланууга берилген.

8) 1990-жылдардан тартып Москвада өнөр жайдын, транспорттун, илим жана маданияттын, билим берүүнүн кызметтари кыскарып, каражат, тейлөө, башкаруу, соода кызметтари көбөйө баштады. Азыр Москвада Россиянын ишкердик жана тейлөө чөйрөсүнүн  $\frac{1}{4}$  белүгүнө чейини топтолгон.

9) Монакодо, Багамада, Бермудада, Мальвинде ж.б. Кичи Антил аралдашынын кобүндо тейлөө кызметтүүн ИДП түзүлүшүндөгү үлүшү 80%дан ашат.

10) Дүйнөдөгү алгачкы метрополитен Лондондо 1863-жылы, андан кийин, 1868-жылы Нью-Йоркто курулган. Азыркы учурда чон шаарларда 70ке жакын метрополитен иштэйт. Жолунун узундугу боюнча алдынкы орундарда Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча Москваванын метрополитети (жылына 3 млрд жакын киши ташылат).

11) Россия Федерациясынын кээ бир субъекттери аймагынын өлчөмү жагынан Батыш Европанын мамлекеттеринин аймагындаи же андан чон. Мисалы, Архангельск облусунун аймагы – Франциянын аймагындаи, Томск облусу – Польшадай, Москва облусу – Даниядай, ал эми Краснодар крайы – Австриядай.

12) 1990-жылдардын башында 100гө жакын өлкө нефть жана жаратылыш газын континенттик шельфтен издең, анын ичинен азыркы күндо 50 өлкө ал көндерди ондуралуп алууда. 2 минден ашык нефть жана газ көндөри ачылды, дениз үстүндө 40 минден ашык бургулоо болуп, минден ашык деңиздик болот жана бетон платформалары иштеп жатат. Алынган нефть менен газдын  $\frac{9}{10}$  белүгү 100 мгэ чейинки терендиктөн ондуралуп алышат.

13) Деңиздик платформалар азыркы эн бийик үйлөрдүн (небоскреб) бийиктегиндей келип, болоттон жасалган «буттарында» турат. Эн чон платформаларын салмагы 500–800 мин тонна, иштеген кишилердин саны 200–300, вертолёт конуучу жайы бар. 1990-жылдардын аягында Канадада курулган платформаларын салмагы 1,2 млн т, андай салмак 1 млн т айсбергге туруштук бере алат.

14) Япония, АКШ, Батыш Европанын фирмалары телевизор, магнитофон жана башка түрмүштүк электрондук техникинан Түштүк Кореяда, Гонконгдо, Сингапурда, Малайзияда, Филиппинде, Тайванда ж.б. өлкөлөрдө чыгарууну уюштурушту. Белгилүү швейцариялык saat чыгаруучу фирма «Омега» озүнүн капиталынын бир белүгүн Гонконг менен Сингапурга көтөрүн. Голландиялык «Филипс» фирмасы Тайванда эн чон киноскоп чыгаруучу завод курган (жылына 4 млн даана).

## Билимге жана билгичтікке әз болуу блогу (тапшырмалар)

- Окуу китептин текстин пайдаланып, «ИТР мезгилиндеги ондүрүштүн онүгүшүнүн башкы багыттары» – деген таблицаны түзгүлө.
- Мурдагы география сабактарынан алган билиминерге таянып, райондордун жана өлкөлөрдүн адистешүүсүндө, район аралык жана эл аралык әмгектин географиялык болончулуктардың көз каранды экендигин аныктагыла. 1) тоо-көн онор жайында, 2) айыл чарбасында.
- Контурдук картага окуу китебинин текстинде корсетүлгөн региондук экономикалык топторду жана ОПЕКке кирген өлкөлөрдү түшүргүлө. Бул картаны эл аралык экономикалык интеграцияны конкреттүү мүнездөөгө пайдаланыбыла.
- «Тиркемедеги» таблицаны пайдаланып, агрардык, индустриялык жана индустриялашкандан кийинки өлкөлөрдү таблицага түшүргүлө.
- Жогоруда айтылган таблицаны пайдаланып, дүйнөнүн контур картасына дүйнөлүк чарбанын он эң негизги борборлорун түшүргүлө. Алардын келин чыгышы жана келечеги жөнүндө кыскача маалымат бергиле.
- Дүйнөнүн контур картасына онүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн – а) борбор шаары же экономикалык борбору ири шаар болуп, ошону менен бирге чон дениз порт болгонун; б) борбор шаары жана экономикалык борбору дениз жээгинде болбой, дениз портунун милдеттүү башка шаар аткараган өлкөлөрдү түшүргүлө. Ушул карта-схеманы пайдаланып, ошол боюнча аңгеме түзгүлө.
- Окуу китебиндеги тексттин негизинде экономикасы жакшы онүккөн өлкөлөрдөгү региондук саясаттын торт багытын аныктап, аларга мүнездөмө бергиле.
- Алган билиминерге таянып ондүрүштүн жайгашуусуна кайсы факторлор таасирин тиїгиззәр (таблица катары) аныктагыла.
- «Илимий-техникалык революция жана ондүрүштүн жайгашуусу» – деген темада проблемалык билдириүү жасагыла.
- Ушул главадагы темаларга ылайык башка китеptен алған конспект түзгүлө.

## Өзүн-өзү жана бири-бирин текшерүү блогу (тапшырмалар)

Темендөгү суроолорго түшүндүрмө бергиле:

Эмне үчүн ИТР мезгилиндеги ондүрүштүн революциялык онүгүү жолу башкы болуп эсептөлөт? Индустриядан кийинки экономиканын түзүлүшүнүн индустриялыктан эмне айырмасы бар? Азыркы дүйнөлүк чарбанын географиялык модели, бириңчи кезекте эмнеси менен айырмаланат? ИТР мезгилиндеги ондүрүштүк жана ондүрүштүк эмес тармактардын катнашы кандай өзгердү? Чарбанын аймактык түзүлүшүнүн колониялык тиби кандай мүнөзү менен айырмаланат? Эмне үчүн ИТРдии учурунда электр-энергетика, машина куруу жана химия онор жайлары «авангарддык үч орунду» ээледи? Эмне үчүн 1 млн тонналык супертанкерди куруунун долбоору ишке ашпай калды? Эмне үчүн казын алуу онор жайы пионердик тармак делет? Эмне үчүн илимди көп талап кылуучу тармак жаны тармак делет?

**?** Силер билесинербі?

1. Төмөнкү саналгандардың кайсынысы жаңы өздөштүрүлгөн райондорго ки-рет: Канаданың тұндүгү, Лондон, Рур, Россияның тұндүгү, Австралияның батышы.
2. Төмөнкү саналған дениз акваторияларының кайсынысынан нефть жана газ өндүрүп алынат – Тұндук денизи, Балтика денизи, Жер Ортолук дениз, Перс булуны, Араб денизи, Мексика булуны.

**□** Томондегү тапшырмаларды практика жүзүнде атқарғыла

1. Окуу китебинде текст боюнча томонкү өлкөлерду контур картага түшүргүле – Норвегия, Швейцария, Италия, Бангладеш, Непал, БАЭ, Марокко, Чад, Танзания, Венесуэла.
2. Төмөнкү түшүнүктөрғо аныктама бергиле: «илимий-техникалык революция», «дүйнөлүк чарба», «эмгектин эл аралык географиялык белгіліліктер», «чарбаның аймактық түзүлүшү», «региондук саясат».
3. Кийинки сүйлемдердүн тууралыгын аныктагыла, туура эмес болсо он жообун жазыгла:
  - роботтехника ИТРдин жаңы илимди көп талап кылган тармактарынын бири;
  - дүйнөлүк чарба XVIII жана XIX кылымдан чегинде калыптанды;
  - Японияның эл аралык адистешкен тармагы комүр казыл алуу өнөр жайы болуп эсептелет;
  - казыл алуучу өнөр жайдын тармагына жаратылыш-ресурстук фактор чон таасирин тийгизет.
4. Төмөнкү сүйлемдердегү калтырылган сөздердүр ордуна койгула:
  - ИТР дин мезгилинде .... менен техникиканын байланышы
  - Өнүгүү келе жаткан өлкөлердүн аймагында башкы борбордун ролун .....ат-карат.

**4-төмөнкү суроолорунун ачықычы**

Эмнени эстеп калуу зарыл?

1. Географиялык улуу ачылыштардың маанисисин жаңа натыйжаларын (География, 6-7-класстар, Тарых, 7-класс).
2. Өнөр жайдын, айыл чарбаның жаңа транспорттун жаңы тарых мезгилинде осүшүп (Тарых сабагынан). 3. Азыркы учурдагы коомдо компьютердик технологиянын ролун (Информатиканың негиздері, 9-10-класстар).
3. Өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес чойрөдөгү элдик чарбаның тармактары, тармактар аралык комплекстер, әмгектин географиялык белгілілік, аймактық пландаштыруу, улуттук киреше, топтоштуруу (концентрация) деген түшүнүктөр менен терминдерди.

**4-төмөнкү негизги идеяларын**

1. Учурдагы илимий-техникалык революция адам коомуң, өндүрүштүң, адам коомуң менен айланы-чойрөнүң езара мамилесин түп тамырынан берки өзгерүү-

лөргө алып келди. 2. Чарбалық турмушту интернационалдаштыруу базар экономикасынын бирдиктүү глобалдык системасын түзүүгө алып келди.

#### **4-теманын негизги түшүнүктөрү**

1. ИТР жөнүндө түшүнүк.
2. ИТРдин учурундагы ондүрүштүү онугүүсүнүн негизги бағыттары.
3. Дүйнөлүк чарба жөнүндө түшүнүк.
4. Эл аралык эмгектин географиялык болуштурулышу жөнүндө түшүнүк.
5. Эл аралык экономикалык интеграция.
6. Дүйнөлүк чарбанын тармактык түзүлүшүнүн үч тиби.
7. Дүйнөлүк чарбанын мейкиндиктеги модели.
8. Дүйнөлүк чарбанын аймактык түзүлүшү.
9. Региондук саясат.
10. Жайгашуу факторлору.

**Темадагы маанилүү сөздөр:** 1) илимий-техникалык революция; 2) дүйнөлүк чарба; 3) дүйнөлүк чарбанын географиясы; 4) эмгектин эл аралык географиялык белгештүрүлүшү; 5) эл аралык адистешүүнүн тармактары; 6) эл аралык экономикалык интеграция; 7) экономиканын агрардык түзүлүшү; 8) экономиканын индустриялык структурасы; 9) экономиканын индустриядан кийинки түзүлүшү; 10) дүйнөлүк чарбанын борбору, чет жагы жана экөөнүн ортосу; 11) чарбанын аймактык түзүлүшү; 12) етө онүүккөн район; 13) эски онор жайлуу район; 14) жаны ездөштүрүлгөн район; 15) региондук саясат; 16) жайгашуу факторлору; 17) технопарктар, технополистер.

#### **Эмпени билүү керек?**

1. Илимий-техникалык революцияга жана дүйнөлүк чарбага, жалпы түшүнүктөрдүн так аныктамасы менен мүнәздөмө берүүнү.
2. Тексттик, картографиялык жана графикик материалдарды, кээ бир абалдарды жана жалпылоолорду далилдөө үчүн колдоно билүүнү.
3. Окулган текст боюнча конспект түзө билүүнү.
4. Берилген тема боюнча билдириүү жасоону.

### § 15. Өнөр жай географиясы

#### 1. Өнөр жай – материалдык өндүрүштүп жетектөөчү тармагы.

Дүйнөлүк өнөр жайда болжол менен 500 млнго жакын адам иштейт. Кийинки жылдарда өнөр жай өндүрүшү 50 эссе ости, анын  $\frac{3}{4}$  XX кылымга туура келет. Өнөр жай тармактары пайда болуусуна жаразша үч топко болунет.

*Биринчи топко* өнөр жайлых төнкөрүштөр мезгилине туш келген эски тармактар – таш көмүр, темир кенташын өндүрүү, металургия, темир жол унааларын, кеме куруу, текстиль токуу. Азыркы кезде алардын өнүгүү темпи басандап калды, бирок, дүйнөлүк чарбанын географиясына болгон таасири дагы эле жогору.


*Экинчи топко* XX кылымдын биринчи жарымындагы илимий-техникалык прогрессив мезгилине туура келген жаны өнөр жай тармактары – автомобиль куруу, алюминий эритүү, пластмассаларды өндүрүү, химиялык булаларды чыгаруу. Эреже катары алар тез ылдамдыкта өнүгүп жатат, көбүнчө экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө топтолгону менен катар, кийин өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө да жайылып, дүйнөлүк өнөр жайдын географиясына чон таасирин тийгизүүдө.

*Үчүнчү топко* ИТР убагында өнүккөн, илимди көп талап кылган тармактар же «жогорку технологиялык» – деп аталган эн жаны тармактар кирет. Бул электр-техникаларды, эсептегич машиналарды, роботторду жасоо, атомдук жана аэроказмостук техника, информатика индустриясы, органикалык синтездин химиясы, микробиологиялык өнөр жайлары – ИТРдин чыныгы «катализатору». Азыркы учурда алар эн жогорку жана түрүктуу темп менен өсүп жатат. Илимди көп талап кылган жана жогорку технологиялык тармактардын үлүшү боюнча, ошондой эле кайра иштетүүчү өнөр жайдын дүн продукциясы жагынан ГФР жана Япония алдыда турат. Алардын өнөр жайдын географиясы өнүккөн өлкөлөрдүн жана жаны индустриялдуу өлкөлөрдүн кээ бир тооскоолдуктарына карабай күндөн-күнгө өсүүдө.

ИТР учурунда өнөр жайдын тармактык түзүлүшүндө эски өнөр жайдын үлүшү азайып, жаны жана эн жаны тармактардын үлүшү көбөйүп жатат. Анын аймактык көрүнүшү да өзгөрдү. Кийинки убакта өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн индустриялдуу талаалары кенейип, XXI кылымдын башында алардын үлүшү 35–40% га жетти (Кытай менен). Азыр Түштүктүү кээ бир өлкөлөрү алдынкы он өлкөлөргө жакындал, жыйырманын ичине кирип калды.

Бирок, жогорку технологиядагы өнөр жай продукциясын өндүрүү боюнча мурдагыдай эле Түндүктүн өлкөлөрү алдыда.

Онүгүп келе жаткан өлкөлердүн чарбасынын аймактык курамынын модели 9-сүреттө көрсөтүлген.



**9-сүрет.** Онүгүп келе жаткан өлкөлердүн чарбасынын аймактык курамынын модели

Дүйнолук өнөр жайдын аймактык түзүлүшүн биринчи кезекте ири өнөр жай райондорунун жайгашуусу аныктайт. Дүйнө боюнча алардын саны жүзден ашык. Мындай райондордун саны боюнча Чет өлкөлүк Европа, КМШ, Чыгыш Азия, Түндүк Америка белгилүү, бирок, андай райондор Түштүк, Түштүк-Батыш жана Түштүк-Чыгыш Азияда, Латын Америкасында, Австралияда, Африкада бар.


**2. Отун-энергетика өнөр жайы: отун ондүрүүнүн жана керектөөнүн осүшүүндөгү үч этап.** Адамзаттын осүп-онүгүү тарыхында ар кандай отундун, энергиянын булагын табууну аны өздөштүрүү коштооп келген. ИТР убагында да энергетика өндүрүштүн онүгүүсүнө жана жайгашуусуна зор таасирин тийгизет. «Энергетика дүйнөнү башкарат» – деген әлдеги кеп жөнү жок айтылган эмес.

Дүйнөде энергоресурстарды өндүрүү жана керектөө күнден күнгө өсүп, 1900-жылы 1 млрд т шарттуу отун пайдаланылса, 2000-жылы ал 14 млрд т шарттуу отунга жеткен. Өсүү темпи өзгөчө откөн кылымдын 70-жылдарындағы **энергетикалык кризистин мезгилинде** күчөдү. Андан кийин бир аз томендөдү.

Бул бүткүл дүйнөлүк тенденциянын артында географиялык айырмачылыктар жатат. Биринчиден Түштүк менен Түндүктүн, экинчиден өнүккөн райондор менен артта калган райондордун (Түндүк Америка – Африка), учунчүдөн ар бир өзүнчө өлкөлөрдүн ортосундагы айырмачылыктар.


Энергия ресурстарынын көбүңгүп келе жаткан өлкөлөрдө өндүрүлүп алышынп, АКШга, Батыш Европага, Японияга ташылып кетет. Алардын нефти-ни импорттоодон көз карандылыгы артууда. Натыйжада, континенттер жана өлкөлөр арасында «энергетикалык көпүрлөр» пайда болду. Кийинки эки жыл ичинде дүйнөлүк отун-энергетикалык өнөр жайы өзүнүн өнүгүүсүндөгү эки негизги этапты өттү. XIX кылымда жана XX кылымдын биринчи жарымында отун-энергетиканын түзүлүшүнүн балансында көмүр жагуу үстөмдүк кылган, кийинки экинчи этапында, нефть менен газ, катуу отунга караганда, энергия алыш жүрүссү бир кыйла артыкчылыктуу экендигин көрсөткөн.

1970-жылдардагы энергетикалык кризистен кийинки үчүнчү этабында, дүйнөлүк отун-энергетикалык өнөр жайда минералдык отундардын энергетикасынан ядролук энергетикага, кайра калыбына келүүчү жана традициялык эмес энергиянын булактарын пайдаланууга етүү башталды. Бирок, нефтин арзандашына байланыштуу (1980-жылдарда нефтинин 1 тоннасы 100 АКШ долларынан төмөн түшкөн) кайра нефть энергиясын алуу басымдуулук кыла баштады (10-сүрөт).



**10-сүрет.** ХХ қылымдагы энергоресурстардың дүйнөлүк көркөндеңгө өзгөчелүктөрү

3. Дүйнолук экономиканын негизи – нефть, газ жана көмүр өнер жайлары. **Нефть өнер жайы** өзгөчө маанигээ. Азыркы мезгилде нефть 90-дан ашык өлкөдө өндүрүлүп алынат. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөр менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү нефть өндүрүп алуунун болжолдуу катышы 40:60 (жылына 3,6 млрд т). Болжол менен 40% нефть ОПЕКтин мүчөлөрүнө таандык, өзгөчө белгилүү район – Азиядагы Перс булуну. Перс булунунун жээгине дүйнедө табылган нефтинин  $\frac{2}{3}$  болугү, казылып алынган нефтинин  $\frac{1}{3}$  болугү туура келет. Бул аймак дүйнедөгү нефть өндүрүүчү негизги регион (11-сүрөт).




11-сүрөт. Дүйнедө нефть өндүрүүчү негизги аймактар

Калган региондордо нефть өндүрүп алуу ирети темендегүдөй: Латын жана Түндүк Америка, КМШ, Африка, Чет өлкөлүк Европа, Австралия жана Океания. Эгерде ар бир өлкө өзүнчө алынса, 2003-жылы Россия, Сауд Арабиясы жана АКШ алдынкы орунду эзлеген. 2000-жылга салыштырганда көп өзгөрүүлөр болгондугу байкалат. Эл аралык соодага өндүрүлгөн нефтинин 40–45% жумшалат.

## Отун энергиясынын дүйнөдөгү өндүрүлүшү (2003-ж.)

Өндүрүш	Бүткүл дүйнөдө	анын ичинде						
		КМШ	Чет елкелүк Европа	Чет елкелүк Азия	Африка	Түндүк Америка	Латын Америка	Австралия жана Океания
Нефть, млн. т	3590	395	330	1455	375	480	520	35
Газ, млрд. м <sup>3</sup>	2420	690	285	450	130	715	100	50
Көмүр, млн. т	4950	520	900	1870	230	1100	50	280
Эл.энергия, млрд. кВт·с	15580	1245	3850	4375	550	4550	750	260

Дүйнөлүк чарбада нефть өндүрүлүп алғыган аймактар менен аны керектеген райондордун ортосунда чоң айырмачылыктар жарагат. Аларды жоюу үчүн Океандын үстү менен жүк ташуулар – чыныгы нефть «көпүрөлөрү» пайда болду (12-сүрөт).



12-сүрөт. Нефть менен эл аралык соода кылуу

Дүйнөлүк *газ* *онор жайы* да бир кыйла онукту. Анын онүгүшүнүн үч негизги себеби бар: жаратылыш газынын табылган запасынын көптүгү, аны ташуунун салыштырмалуу арзандыгы, экологиялык жактан нефть менен комурго Караганда тазалыгы. Мына ошондуктан дүйнөде газды ендүрүү XX күлгүмдүй экинчи жарымында 14 эсеге осуп, 2,4 трлн м<sup>3</sup> колөмгө жеткен.

Жакында эле дүйнөнүн дәрзлик бардык жаратылыш газы Түндүк өлкөлерүндө – биринчи кезекте АКШда, Канадада, Чет өлкөлүк Европада жана КМШда ендурулдөгөн.

Бирок, кийинки кездерде нефть өндүрүүчү ири региондорго Түштүк өлкөлөрү, негизинең Түштүк-Чыгыш жана Түштүк-Батыш Азиянын, Түндүк Африканын жана Латын Америкасынын өлкөлөрү да катыша баштады (13-сурет).



35 Жаратылыш газын еңдүрүү міндеттес


← Жаратылыш газы ташилған эл аралық **негиздік** жолдар

**13-сүрөт.** Дүйнедегу жаратылыш газын өндүрүүчү негизги аймактар

Дүйнөлүк соодага жаралтылыш газынын 25% ы туура келет. Анын негизги бөлүгү газ түтүктөрү аркылуу Россиядан, Түркмөнстандан, Нидерландиядан, Канададан, Алжирден жана башка елкөрдөн экспорттолот. Калган газ суюлтуулуп атайын танкерлер менен ташылат.

Алгачкы сүйтүлгөн газ откөн кылымдын 70-жылдарында Батыш Европага Алжирден ташыла баштаган. Кийин БАЭден Японияга ташылды. 1990-жылдарда газ менен Японияны Индонезия, Малайзия жабдый башташты. Келечекте жаратылыш газын өндүрүп алуу жана керектөө есө бермекчи.

**Көмүр инор жайы** нефть жана газ өнер жайлары менен конкуренцияда уттурса да өзүнүн маанисин жогото элек, ал жылына 5 млрд т га жакын казылып алынат. Өзүнчө региондордун арасынан Чет өлкөлүк Азия, Түндүк Америка, Чет өлкөлүк Европа, КМШ, ал эми өлкөлөрдүн ичинен Кытай, АКШ, Индия, Австралия, Россия алдыда турат. Көмүр негизинен казылган жеринде пайдаланылып, 10% гана дүйнөлүк соодага чыгат. Энергетикалык жана коксталуучу таш көмүрдү экспорттоого Австралия, АКШ, ТАР, Канада адистешкен. Натыйжалда бул тармактын продукциясын ташуучу туруктуу дениз жолдору калыптанып калган. Россия да таш көмүрдү экспорттоочулардын арасына кирет, бирок анын көлөмү анча чон эмес (14-сүрөт).



14-сүрөт. Дүйнедегү көмүр казып алуучу аймактар

4. Электр-энергетика – «авангарддагы үч» тармактың бири. ИТРдин убагында, езгөчө электрондоштуруунун, комплекстүү автоматташтыруунун, информациялаштыруунун өнүгүшү менен дүйнөлүк электр энергиясын өндүрүү жогорку жана туруктуу темп менен осуп, 2000-жылы 15,5 трлн кВт·саатка жеткен. Ошондой эле дүйнөлүк отүн-энергетикалык баланста электрлешүү да осуп жатат. Иштелип чыккан электр-энергиянын  $\frac{4}{5}$  болүгү Түндүк өлкөлөрүнө, ал эми Түштүк өлкөлөрүнө  $\frac{1}{5}$  болүгү туура келет. Бул көрсөткүч боюнча алдынкы он өлкөнүн жетө Түндүктө, үчөө Түштүктө. Бирок, киши башына туура келген электр энергиянын үлүшү боюнча, эреже катары, Түндүк бир топ алдыда. Мисалы, дүйнө боюнча ар бир кишиге 2,5 мин кВт·саат энергия иштелип чыкса, онуккон өлкөлөрдө 5 минден 10 мин кВт чейин, Азия менен Африка өлкөлөрүндө 1 мин кВт гана, ал эми Индияга 560 кВт туура келет.

Электр энергиясын өндүрүүдө дүйнөдө, ошондой эле ар бир өлкөдө көмүр, мазут жана жаратылыш газын пайдалануучу жылуулук электр станциялары (ЖЭС) үстөмдүк кылат. Дүйнөдөгү электр энергиянын 64% и ЖЭСтерде өндүрүлөт. ЖЭСтерде электр-энергиясын иштеп чыгаруу боюнча лидерлерге АКШ, Кытай, Россия, Япония жана ГФР кирет. Бирок, электр-энергиясын ЖЭСтерде иштеп чыгаруунун үлүшү боюнча алдыда турган башка өлкөлөр да бар. Мисалы, жалан ЖЭСтер басымдуулук кылган өлкөлөр Польша, ТАР, ошондой эле нефтилүү өлкөлөр – Сауд Арабиясы, Кувейт, БАЭ, Алжир.

Дүйнөлүк электр-энергиянын 18%дан ашыгын гидроэлектростанциялар өндүрөт. ГЭСтерде электр-энергия иштеп чыгаруу боюнча Канада, АКШ, Бразилия, Россия, Кытай алдыда. Экономикасы жакшы онуккон өлкөлөрден ГЭСтерде электр энергияны көп өндүргөн өлкө – Норвегия. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрден ГЭСти пайдалануунун эң жакшы мисалы – Бразилияда, электр энергиянын 93%ын өндүрөт. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен ГЭСти пайдалануунун үлгүлөрү – Кыргызстан менен Тажикистан.

Түндүктүн көп өлкөлөрүндө гидропотенциал жогорку даражада же толук пайдаланылган. Ошондуктан, дүйнөлүк гидроэнергиянын келечектеги өнүгүүсү Түштүк өлкөлөр менен, биринчи кезекте Бразилия жана Кытай менен байланышкан.

Электр энергиясын иштеп чыгарууда учунчү орунда *атомдук электростанциялар* (АЭС), дүйнөлүк электр энергиянын 18%ын өндүрөт жана алар 31 өлкөдө иштеп жатат. АЭСтерде электр энергия иштеп чыгаруунун өлчөмү боюнча АКШ, Франция, Япония, ГФР, Россия, Улуу Британия, ал эми АЭСтин энергиясынын үлүшү боюнча алдынкы орунда Литва, Франция, Бельгия. Атом энергетикасына керектүү чийки зат – уран концентраттарын чыгарган өлкөлөр Канада, Австралия, Нигер, Намибия, АКШ, Россия. 1986-жылкы Чернобыль АЭСинин авариясынан кийин Советтер Союзунда жана дүйнөдө алардын өнүгүү темпи бир аз басандады. Бир канча өлкөлөр АЭСти курууга

мораторий жарыялады, кәэ бири курулган станцияларды бузушту. Ошол эле убакта коопсуз реакторлорду куруу жолу изделип жатат.


Альтернативалык энергия булактары, азырынча дүйнөлүк электр-энергиясынын 1% ин гана иштеп чыгууда. Сөз «геотерм электр-станциялар» жөнүндө болуп жатат (ГеоЖЭС). Алар Борбордук Америкада, Филиппинде, Испанияда. Исландия бул энергия менен башка үйлөрдү жылтытыш үчүн колдонгон өлкөнүн үлгүсү. Ташкын электр-станциялары Францияда, Улуу Британияда, Канадада, Россияда, Индияда жана Кытайда бар. Құн электростанциялары (КЭС) 30 өлкөде иштейт. Кийинки жылдарда шамалдың энергиясын бир топ өлкөлөрдө пайдалана башташты. Мындай курулуштар Батыш Европада (Дания, Улуу Британия, ГФР, Нидерланд), АКШда (Калифорния), Индияда, Кытайда бар. Альтернативалык энергияны пайдалануунун келечеги алардың экологиялық жагынан тазалығы менен байланышкан.

Электр энергиясын откерүүчү линиялар аркылуу ташуу Батыш Европага, АКШ жана Канадага мунездүү, кийинки кезде аларга Россия да кошулууда.

**5. Тоо-кен өнер жайы.** Кийинки көздерде тоо-кен өнер жайынын дүйнөлүк чарбадагы мааниси темондоп бара жатса да таасирин жогото зек жана эл аралык әмгектин географиялык бөлүштүрүлүшүндө, өнер жайдың географиясында азырынча мааниси зор. Тоо-кен өнер жайы биринчи кезекте кен чыккан жер менен кен керектелүүчү жайдың айырмачылыктарын жоюу, континенттер аралык жүк ташуу жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү маселелери менен байланышкан.

КМШнын аймагын эсепке албаганда дүйнөдө 10 мингे жакын отун энергетикалык, руда жана руда эмес кен байлыктар иштетилет. Кен байлыктардын ассортименти эн эле көп, алардын көлөмү да ар түрдүү. Жалан зең көмүр менен нефть жылына 10 млрд тоннага жакын өндүрүлүп алынат. Темир кенташын казып алуу да ошол дөнгөлөлгө жакындап калды. Миллиондогон тонна боксит, фосфорит, марганец, күкүрт, жез, миндерген тонна калай, никель, уран, кобальт, алтын ж.б. казылып алынат (15-сүрөт).

Откөн қылымдын 70-жылдарынын ортосуна чейин минералдык чийки заттарды өнүккөн өлкөлөргө чыгарып турган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр болгон. Бирок, 1970-жылдардан кийин чийки заттардын кризисинен тартып, Батыштын минералдык чийки заттар чарбасы олуттуу кайра кароого дуушар болду. Алар чийки заттарды үнөмдөө, өз ресурстарына таянуу жолуна түштү. Натыйжада Канада, Австралия жана ТАРда чийки заттардын мааниси есөө баштады. Бүгүнкү күнде Батыш Европа, АКШ жана Япония өзүлөрүнүн минералдык чийки заттарга болгон керектөөлөрүнүн  $\frac{1}{3}$  болугүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн алат, калган болугүн өз аймагынан казылып алынган чийки заттар менен жана Канада, Австралия, ТАРдан алыш келип, канааттандырат.



15-сүрөт. Темир кенташын казып алуучу негизги аймактар

Жылына дүйнөлүк рынокко 450 млн т темир кенташи тушет. Эн ири экспорттоочулар Бразилия, Индия, Венесуэла, экинчи жагы Канада, Австралия жана ТАР. Денизде темир кенташи «көпүрөсүнүн» калыптанышы алар менен байланыштуу.

Эмгектин эл аралык географиялык бөлүнүшүндө дүйнөлүк чарбада кен байлыгы буюнча сегиз «улuu елкө» калыптанган. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрден буларга АКШ, Канада, Австралия, ТАР, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрден – Бразилия, Индия, ал эми откөөл экономикалду өлкөлөрден – Кытай менен Россия кирет. Бул өлкөлөргө Украина, Казахстан, Мексика жакындайт. Учунчү «әшелонду» кен байлыктын бир түрү менен белгилүү өлкөлөр түзөт. Мисалы, Чили, Перу жана Замбия үчүн жез өндүрүп алуу өнер жайы, Малайзия үчүн – калай, Гвинея менен Ямайка үчүн – боксит, Марокко үчүн – фосфорит казып чыгаруу. ИТР кендин запасына, анын концентрациясына, экономикалык – географиялык абалына, ачык казып алуу мүмкүнчүлүгүнө каттуу талаптарды койду. Бирок, ачык казып алуунун айлана чөйрөгө тийгизген тескери таасирлерин да эске алуу керек.

**6. Металлургия өнөр жайы: багыттарынын тиби.** Көп жылдар бою металл зритүүнүн дөнгөлүү өлкөнүн кубаттуулугунун көрсөткүчү болуп келген. Откөн кылымдын 70-жылдарындагы энергетикалык жана чийки заттардын

кризисинен кийин металлургиянын өнүгүшү кескин төмөндөй баштаган. Бириңчи кезекте бул кара металлургияга тийиштүү. 70-жылдардын ортосуна чейин бул тармак тез темп менен өнүгүп жаткан, кийин акырында темпи төмөндөй баштады.


Ошондой болсо да XX кылымдын аягында XXI кылымдын башында болот эритүү 800 млн т жетти. Мынтай төмөндеөнүн себеби бириңчи кезекте металлды үнөмдөөнүн негизинде, экинчи айланы чөйрөнү коргоо иштери менен байланышкан.

Ошол эле убакта Түштүк менен Түндүк өлкөлөрүнүн арасындағы пропорция да өзгөрдү. Азыр дүйнөлүк эртилген болоттун  $\frac{2}{5}$ -си Түштүктүн өлкөлөрүнө (Кытай кошо) туура келет. Мынтай кара металлургиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү карай «миграциясы» бир жагынан алардын индустрисиалиялашусун, экинчиден «булганыч» өндүрүштүн Япониядан, Батыш Европадан жана АКШдан алыстасылышын мүнөздойт. Дүйнөндө болот эритүү боюнча Чет өлкөлүк Азия (Кытай, Япония, Индия, Корей Республикасы) алдынкы орунда. Мисалы, өзгече тез армы менен кара металлургия Кытайда өнүгүп жатат. КЭР болуп, 1949-жылы жарыяланган мезгилде кара металлургия олкөдө такыр жок болуучу. 1970-жылы болот эритүү 15 млн т, 1980-жылы 37 млн т, ал эми 1996-жылы болсо 100 млн тоннага жетти. Азыр бул корсөткүч боюнча Кытай дүйнөдө бириңчи орунга чыкты.

Болот эритүү боюнча алдынкы орундарда – Чет өлкөлүк Европа (ГФР, Италия, Франция, Улуттук Британия), Түндүк Америка (АКШ, Канада), КМШ өлкөлөрү (Россия, Украина). (16-сүрөт).

Кара металлургия, адатта таш көмүр бассейндеринин базасында калыптанган, мисалы, АКШ, Чет өлкөлүк Европа, Украина, Россия, Кытайда. Экинчи кезекте алар темир кенташы бассейндеринин базасында калыптанган. Бирок, ИТР убагында тармактын маанисисинин жалпы темендөшү байкалды. Алгач коксталуучу таш көмүр жана темир кенташын ташууга бағытталуу күчөдү. Натыйжада, Япониянын, Батыш Европанын жана АКШнын кара металлургиясы дениз портторуна жакын жайгашты. Кийинки жылдарда керектөөчү райондорго бағытталып, чоң комбинаттардын ордуна чакан заводдор курула баштады. Дүйнөлүк рынокко жылына 200 млн тоннага жакын кара металлдардын прокаты түшөт. Аларды экспорттоочу негизги өлкөлөр: ЕСке мүчө өлкөлөрү, Япония КМШ өлкөлөрү, импорттоочулар – АКШ, Кытай.

**Түстүү металлургия** өзүнүн өлчөмү боюнча кара металлургиядан 20 эсе аз. Түстүү металл, легирделген жана баалуу металлдар эреже катары, кенташ аз санда болгондуктан анын борборлорун кен чыккан жерлерге жакын жайгаштыруу ынгайллуу. Ошондуктан, Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндө түстүү металлургия колониялык убактан бери калыптанып кал-



16-сүрөт. Дүйнеде болот зритүү чыгарган негизги аймактар

ган. Мисалы, Борбордук Африкада жез өнөр жайынын зор тармагы өнүккөн. «Жез алкагы» деп аталган кен байлыктын чордону Конго Демократиялык Республикасынын аймагынан Замбияга чейин 500 кмге созулуп жатат (17-сүрөт). Ошол жерде казылып алышып, зритилип, тазартылбаган жез ташылып кетет. Оор металлдарга караганда женил металлдардын (алюминий) рудадагы үлүшү көп болгондуктан ташууга ынгайлдуу. Дүйнеде казылып алышыган бокситтин  $\frac{1}{3}$  бөлүгү экспорттолот. Дениз аркылуу ташуунун орточо алыстыгы 7 мин км. Бокситтин эн зор запасы Австралиянын түндүгүндөгү Йорк жарым аралында. Боксит бул жерде ачык түрдө казылып алышып, башка өлкөлөргө ташылып кетет. Кийинки жыйырма-отуз жылдын ичинде Батыш Европа, АКШ, Японияда түстүү металлургиянын өнүгүү арымы басандай баштады. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө тескерисинче, тез арымы менен өнүгүүдө.



17-сүрөт.  
Африкадагы «Жез алкагы»

Аны менен Азия, Африка, Латын Америкасынын постиндустриялуу өлкөлөрүндө жаны өздештүрүлгөн райондор пайда болду. Бирок, жаратылышты коргоо иштери «булганыч» өндүрүштүү экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөрдөн алыстаттуу, экологиялык кырдаалды ондоо аракеттерине байланыштуу.

7. Машина куруу: аймактык жана тармактык түзүлүштөгү жылыштар. Машина куруу өнер жай тармагы 200 жыл мурда англиядагы өнер жай революциясынан кийин калыптанган. Дүйнөлүк өнер жайда, азыркы күндө иштеген адамдардын саны (80 млн) жана продукциясынын наркы боюнча бул тармак биринчи орунда турат. Машина курууга өнер жайда өндүрүлгөн продукциянын наркынын  $\frac{1}{3}$ -и туура келет.

Машина куруунун тармактык түзүлүшүндө жаны жана эң жаны тармактардын издери таасын байкалат. Ошону менен катар алардын өнүгүү темпи да ар башка. Эски тармактардын абалы туруктуу же томондей баштаган. Мисалы, кеме куруудагы дүркүрөп есүү откөн кылымдын 60-жылдарынын аягына, 70-жылдардын башына туура келген. Энергетикалык кризистен кийин, нефтини ташуу азайгандан баштап, ал тармак узакка созулган дымыгууга түш келди.

Жаны тармактарда өндүрүштүн есүшү байкалат. Буга автомобиль өнер жайы мисал боло алат. Ал эми эң жаны тармактарда электрондук өнер жайы ИТРдин «катализатору» катары эң тез жай тармактарда өндүрүштүн есүүдө. Мисалы, дүйнөлүк электрондук өнер жай откөн кылымдын 50-жылдарында 10 млн, XXI кылымдын башында 1,3 трлн АКШ долларына тете продукция чыгарууга жетишти. Бул анын 130 эсеге өскөндүгүн көрсөтөт.

Машина куруунун дүйнөдөгү аймактык түзүлүшү да бир кыйла өзгөрүүгө дуушар болду. Жакынкы убакка чейин продукциянын  $\frac{9}{10}$  бөлүгүн «чон жетинин» мүчөлөрү, АКШ, ГФР, Япония сыйктуу өлкөлөр берип келсе, кийин Кытай, Бразилия, Индия, Мексика, Аргентина сыйктуу Түштүктүн инду-

стриалдык өлкөлөрүнүн үлүшү арта баштады. Азыркы катыш  $\frac{1}{4}$  болуп калды.

Дүйнөнүн экономикалык картасынан машина куруунун төрт борборлорун бөлүгө болот.

**Биринчи борбор – Түндүк Америка.** Бул жакта машина куруунун бардык түрлөрү өнүккөн.

**Экинчи борбор – Чет өлкөлүк Европа.** Мында негизинен машина куруунун массалык продукциясын чыгарууга адистешкен жана кәэ бир эн жаны өнөр жай тармактарынын өнүгүшү боюнча алдынкы орундарды сактап келет.

**Үчүнчү борбор – Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш Азия.** Мында, машина куруунун массалык түрүн, жогорку технологиялык продукция чыгаруу менен айкалыштырган Япония лидерлик кылат. Бул регионго турмуштук электроникага адистешкен «азиянын жолборстору» жана Кытай кирет. Мисалы, еткөн кылымдын 1990-жылдарында аталган өлкөлөр дүйнөлүк электрондук өнөр жай продукциясынын 15% ин берген. Корея Республикасы менен Тайвань персоналдык ЭВМ чыгаруу боюнча дүйнөлүк лидерлердин арасына кирген. Корея Республикасы видеомагнитофондорду чыгаруу боюнча Япониядан кийинки дүйнөдө экинчи, Кытай телевизор жана радиоприемниктерди чыгаруу боюнча биринчи орунга чыкты.

**Тортунчү борбор – КМШ өлкөлөрү.** Шериктештикке кирген өлкөлөрдүн кобуンドо машина куруу эл аралык адистешүүнүн башкы тармагы.

АКШ менен ГФРде машина куруу-экспорттун  $\frac{1}{2}$ , ал эми Япония  $\frac{2}{3}$ син камсыз кылат. Азиянын жаны индустриялык өлкөлөрүндө өндүрүлгөн тиричиликке керектүү электроника товарларынын дәэрлик бардыгы экспортко кетет.

#### Дүйнедө кара металлургияны өндүрүү

	Бүткүл дүйнө	КМШ	Чет өлкөлүк Европа	Чет өлкөлүк Азия	Африка	Түндүк Америка	Латын Америкасы	Австралия жана Океания
Темир рудасы, млн т	1060	180	20	310	50	95	235	170
Болот, млн т	850	100	195	360	12	120	55	8

## Машина куруунун кээ бир продукцияларын өндүрүү

Бүткүл дүйнө жана алдыңызы он өлкө	Автомобиль, млн. даана	Бүткүл дүйнө жана алдыңызы он өлкө	Телевизор, млн. даана алдыңызы он өлкө	Бүткүл дүйнө жана алдыңызы он өлкө	Радиоприемник, млн. даана
Бүткүл дүйнө АКШ	58,3	Бүткүл дүйнө Кытай	150,0	Бүткүл дүйнө Кытай	135,0
Япония	12,8	Корея Респ.	36,0	Малайзия	82,0
	10,1	АКШ	21,7		36,0
ГФР	5,5	Бразилия	11,4	Сингапур	20,0
Корея Респ.	3,1	Малайзия	7,9	Бразилия	4,1
Испания	3,0	Япония	7,9	Индия	4,0
Канада	3,0	Испания	7,6	Япония	4,0
Кытай	2,1	Сингапур	6,0	Тайвань	3,8
Мексика	1,9	Түркия	5,0	ГФР	3,2
Улуу Британия	1,8	Улуу Британия	4,7	Франция	2,8
			3,1	АКШ	2,7

**8. Химия онор жайы.** XX кылым химия онор жайынын дүркүрөп өскөн мезгили болду. Машина куруу менен катар бул тармак азыркы индустриянын тез өсүп жаткан болгут. Дүйнөлүк химия онор жайын, машина куруу тармагы сыйктуу эле, торт негизги борборго болгуттө болот: АКШ, Чет өлкөлүк Европа, КМШ жана Япония. Булардын ар бириинде тоо кен-химия онор жайы, минералдык жер семиртикачтерди өндүрүү, негизги химиялык продукцияны өндүрүү, өзгөчө органикалык синтез жана полимердик материалдарды чыгаруу өнүккөн. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр негизинен химия онор жайынын чийки заттарын казып алуу менен чектелген. Бирок, энергетикалык кризистен кийин химия онор жайы нефть жана газга бай Азиянын, Африканын жана Латын Америкасынын өлкөлөрүндө да тез темп менен өнүгүө баштады. Ири нефть химиялык комплекстер Перс булунундагы өлкөлөрдө, Түндүк Африкада, Мексикада жана Венесуэлада иштей баштады. Эмгектин мындан болуштурулушундө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө органикалык синтездөө жана полимердик материалдарды өндүрүү топтолуп, ал эми татаал илимди көп талап кылган тармактар – АКШда, Чет өлкөлүк Европада жана Японияда сакталып калды.

**9. Токой жана жыгач иштетүү онор жайы.** Дүйнөнүн токой жана жыгаччылык онор жайы токой ресурстарынын жайгашуусуна байланыштуу. Түндүк зонада негизинен ийне жалбырактуу дарактар кыркылып, алардан арааланган карагайлар, пресстелген плиталар, целлюлоза, кагаз жана картон алынат. Россия, Канада, Швеция, Финляндия үчүн токой жана жыгаччылык онор жайлары эл аралык адистешүүде маанилүү ролду ойнойт.

Түштүк токой зонасында негизинен жазы жалбырактуу дарактар кыркылат. Бул жакта токой жана жыгач иштетүүнүн үч негизги ареалы калып-

тандан: Бразилиялык, Тропиктик Африкалык жана Түштүк-Чыгыш Азиялык. Даирдалган жыгачтар Японияга, Батыш Европага ташылып кетип, калганы жергиликтүү элдин отуну катары пайдаланылат.

Кагаз өндүрүүдө Түштүк өлкөлөрүнде жыгачтан башка бамбук (Индия), бағассо (Перу), сизаль (Бразилия, Танзания), жут (Бангладеш) колдонулат. Өндүрүлгөн кагазды киши башына бөлүштүргөндө бул өлкөлөр эн арткы орунда.

**10. Женил өнер жайы.** Женил өнер жайдын географиясында орчуундуу жылыщтар текстиль тармагында байкалды. 1990-жылдардын аягында дүйнөдө табигый жана жасалма булалардан 130 млрд м<sup>2</sup> кездеме чыгарылган. Эгерде аларды колдо өндүрүү жагын эске алсак, ал бардык өлкөлөрдө өнүккөн.

Дүйнөлүк текстиль өнер жайында беш негизги регион белгилүү: Чыгыш Азия, Түштүк Азия, КМШ, Чет өлкөлүк Европа жана АКШ. Булардын ар бириnde кебезден жана химиялык жасалма булалардан кездеме токуу жакшы өнүккөн, ал эми башка тармактар (жүндөн, зыгырдын буласынан, жибектен кездеме токуу) экинчи катарда. 1950-жылдардан баштап кездеме токууда жана кийим тигүүдө экономикалык жагынан жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн үлүшү томендой баштады. Улуу Британия мурда кездеме чыгаруу боюнча бириңчи орунда болсо, азыр жыйырманчы орунга түштү. Ал олко эн ири экспертёрден импортёрге айланды.

Түндүк өлкөлөрүнө караганда, арзан жумушчу күчүнө таянган Түштүк өлкөлөрүнде текстиль өнер жайы дүркүрөп өсүүдө. Кебез кездемелерин токуу боюнча Кытай эн алдынкы орунда, экинчи орунда – Индия. Бул өлкөлөрдө өндүрүлгөн кездеме негизинен Батыш Европага экспорттолот. Даир кийимдер да ошол жакка чыгарылат. АКШнын, Батыш Европанын, Япониянын дүкөндөрүнде Кытайдан, Индиядан, Бангладештен, Мексикадан, Түркиядан жана башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн келген арзан баадагы кийимдер сатылат.

**11. Өнөр жай жана айлана чойре.** Адам баласынын өнөр жайга байланышкан аракети айлана чойрөгө таасирин тийгизет. Жаратылыш ресурстарынын көбү өнөр жайда пайдаланылат. Өнөр жай антропогендик ландшафттардын – тоо кен өнөр жайынын, шаар ландшафттарынын пайда болушуна себеп болгон. Ошону менен катар өнөр жайдын өнүгүшү жаратылыш ресурстарын пайдалануунун көп көйгөйлөрүн курчутат. Өзгөчө бул «булганыч» өндүрүшкө тиешелүү.

Жылуулук электр-энергетика көп сандаган зыяндуу заттарды абага чыгарып, абанын газдык курамын өзгөртөт, пайдаланылган суунун температурасын жогорулатат. Атом энергетикасынын пайда болушу радиоактивдүү таштандыларды жерге көмүү кейгөлөрүн пайда кылды. Андан да өткөн коркунуч Чернобыль (Украина) сыйктуу АЭСтердин авариясына байланышкан. Ал тынчтык учун пайдаланган атомго да аярлап мамиле кылууну көрсөттү.

Гидроэнергетика салыштырмалуу «тазалыгы» менен айырмаланат, бирок, курулган плотиналар, суу сактагычтар экологиялык тен салмактуулукту бузат. Тоо кен өнер жайынын өнүгүшү жер үстүндөгү ландшафты бузуп, аларды калыбына келтириш үчүн көп каражат жумшоону талап кылат. Денизден кен байлыктарды алуу Дүйнөлүк океандын булганышына, токойду кыркууда топурактын, суунун бузулушуна алып келет. Металлургиялык өнер жайдын өнүгүшү атмосферанын булганышына, айланы чойрөдө темирдин, коргошундун, калайдын, жездин, сымаптын, мышьяктын жана башка металлдардын көбайышуна алып келип, адамдын ден соолугуна коркунуч туудурушу мүмкүн. Химия жана нефть химия өнер жайынын өнүгүшү авабаны, сууну, топуракты булгайт, өзгөчө алардын аварияга учурашы эн коркунучтуу. Ошондой эле коркунучтар целлюлоза-кагаз өнер жайында да бар.

Бирок, инженерлер жана окумуштуулар жогоруда аталган экологиялык кейгейлөргө конүл буруп, жалан эле жаратылышты коргоо иштери эмес, аларды жайгаштыруу жана айтылган процесстерди болтурбоонун үстүндө иштеп жатышканын эстен чыгарбоо керек. Бириңчи кезекте бул «булганич» өндүрүштү жайгаштырууга тиешелүү.

### § 16. Айыл чарбасынын жана балык уулоонун географиясы

**1. Айыл чарбасы** – материалдык өндүрүштүн экинчи жетектөөчү тармагы. Айыл чарбасы байыркы гана тармак эмес, материалдык өндүрүштүн маанилүү тармактарынын бири. Чындыгында дүйнөдө айыл жана токой чарбаларында, балык уулоо, анчылык кылбаган бир да өлкө жок. Дүйнөлүк айыл чарбада 1,3 млрд адам иштейт.

Айыл чарбасын окумуштуулар 50 түргө бөлөт. Бирок, аларды эки гана топко бөлүп коюуга болот. Бириңчилен, *товардык айыл чарба*. Бул ургаалдуу дыйканчылык, жерди которуштуруп айдоо менен, ургаалдуу мал чарбачылыгы, тоют даярдоо жана багбанчылык, жашылча өстүрүү, ошондой эле экстенсивдүү дыйканчылык тондурма айдоо менен, жайыт мал чарбачылыгы. Экинчилен, *өз керектөөлөрүн камсыздаган айыл чарбасы*. Мында дыйканчылык артта калган, көчмөн мал чарбачылыгы өкүм сүргөн талаадан табигый азыктарды чогулткан, балык уулоо менен оокат кылган чарба.

Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө – жогорку товардык айыл чарба өнүккөн. ИТР мезгилинде аларда механикалаштыруу жана химиялаштыруу мүмкүн болгон жогорку денгээлге жеткен, азыр болсо микроэлектрониканы жана автоматаштырууну киргизип, селекциянын, генетиканын жана биотехнологиянын эн жаны жетишкендиктерин колдонуп жатат. Өлкөлөрдүн бул тобунда агроенер жай комплекстери *агробизнес* формасын алып, айыл чарба продукциясын өндүрүү менен катар аны сактоо, кайра иштеп чыгуу, бир жакка ташшуу жана сатуу, ошону менен бирге жер семирткичтерди, ке-

ректүү техниканы чыгаруу иштерин колго алган. Ошентип, айыл чарбасына индустрىялык муноз берилген.

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө айыл чарбасынын эки тобу тен өнүккөн: товардык жана өз керектөөсү үчүн.

Товардык чарба – жакшы уюштурулган, асыл жерлерди ээлеген, жалданма жумушчу күчүн, машиналарды, жер семирткичтерди, сугат ишин кенири пайдаланган плантациялар жана фермалар. Алардын өндүрүшү ички жана тышкы рынокко багытталган, мамлекет ичиндеги өзүнчө мамлекетке окшогон уюмдар. Бирок, мындай плантациялар өзүнчө очок катары тигил же бул өсүмдүктөрдүн өсүшүне ынгайлуу жерлерде жайгашкан.

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өз керектөөлөрү үчүн талаачылыкта эмгектенип, АКШ менен Европадагыдай мал чарбасы менен айкалыштырылбай, өзүнчө өнүккөн. Аз товардык сектор миллиондогон чакан жана эн чакан чарбаларда өндүрүлүп, чыгарган продукциялары үй-бүлөнү багууга жетип-жетпей турат. Бул сектордо токойду өрттөө жолу менен жерди тазалоо, жыгач соко жана кетмен менен жерди иштетүү сакталып калган. Ошондуктан, айыл чарбасынын ургаалдуулук дөнгөлүү боюнча Түштүктүн эн эле артта калганы тан каларлык эмес.

Дүйнөлүк трактор паркы 26–27 млн, алардын 4 млну Түштүк өлкөлөрүнө туура келет. Бир гана АКШдагы тракторлордун саны бардык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгүдөн көптүк кылат. Өнүккөн өлкөлөрдүн көбү 1 га айдоо жерге 60–80 кг жер семирткич чачса, Африканын Сахарарадан түштүктөгү өлкөлөрүндө 10 кг гана чачат. Ал жактагы дан өсүмдүктөрүнүн түшүмү 15–20 ц/га болсо, өнүккөн өлкөлөрдө 35–50 ц/га. Эмгектин өндүрүмдүүлүгү өнүккөн өлкөлөргө караганда 20–25 эсе аз.

**2. «Жашыл революция» жөнүндө түшүнүк.** Бул термин откөн кылымдын 60-жылдарында «жашыл революция» өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө башталгандан тартып кенири тараплан.

«Жашыл революция» – азыркы кездеги агротехниканын негизинде айыл чарбасындагы өзгөрүштөр. Ал ИТРдин таасириинин бир формасы. «Жашыл революция» – үч негизги компонентти камтыйт. Бул – дан өсүмдүктөрүнүн жаны бат жетилген сортун таап, түшүмдү жогорулатуу мүмкүнчүлүгү үчүн экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу себүүгө пайдалануу. Бул – ирригацияны көнөйтүү, эмне үчүн дегенде жаны сорттор өзүнүн мыкты сапаттарын жасалма сугарууда корсөтötтөт. Бул, азыркы техниканы, жер семирткичтерди жана башка химикаттарды кенири колдонуу.

«Жашыл революция» эн маанилүү кубулуш. Анын аркасында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр данга болгон керектөөлөрүн өзүлөрү камсыз кылып калышты. Дан өсүмдүктөрүнүн түшүмү эки-үч эсеге естү. Машинага жана жер семирткичке болгон мұктаждык артты. Ошондой болсо да «жашыл революция» ага болгон үмүттү толук актай алган жок.



Айыл чарбанын өнүгүшү


**Биринчиден**, ал бардык жерде эмес, Мексикада, Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азияда гана тараган.

**Экинчиден**, ал ири жер зэлерине жана чет элдик компанияларга тийштүү болуп, майда керектөөчү секторго дәэрлик таасирин тийгизген жок. Башкача айтканда, өнүтүп келе жаткан өлкөлөрдүн айыл чарбасынын артта калуусу, жаратылыш шартына гана эмес, социалдык-экономикалык себептерге байланыштуу экендиги көрүнүп турат.

**3. Дан осумдуктору – дүйнөлүк айыл чарбасынын негизи.** Иштетилген жерлердин дәэрлик  $\frac{1}{2}$ ин дан осумдуктору зэлэйт. Алар айдалган жерлер адамдардын жайгашкан жерлери менен дал келет. Дан жыйноонун дүйнөлүк денгээли акырындап жогорулап олтуруп, 1990-жылдардын аягында 2 млрд тоннага жеткен. Дан чарбасы негизинен осумдуктордүн үч түрүнө – буудай, күрүч, жүгөргүгө таянып, жалпы түшүмдүн  $\frac{4}{5}$ үн жана калктын азыгынын  $\frac{1}{2}$ ин камсыз кылат.

**Буудай** – дүйнөнүн калктынын жарымынын негизги азыгы. Академик Н. И. Вавилов тактагандай буудайдын мекени Алдынкы Азия жана Жер Ортолук дениздин жээги. Бул жактан ал акырындап бүткүл дүйнөгө тараган. Азыр буудай талаалары калк жашаган бардык континенттерде кезигет. Жыл ичинде Жер шарынын тигил же бул жагында буудай жыйналбаган бир да


ай жок. Буудай дүйнөнүң 70 өлкөсүндө эгилет, бирок, жалпы түшүмдүн негизги болгүү аз гана өлкөлөрдө жыйналат. Буудай чарбасына адистешкен райондор – АКШда, Канадада, Австралияда, Францияда, Кытайда жана КМШ өлкөлөрүндө (Россия, Украина, Казакстан). Мисалы, буудайдын негизги талаалары Канада менен чектеш жаткан АКШнын Борбордук түздүктөрүндө жайгашкан. Бул учу-кыйры көрүнбөгөн талааларды XX кылымдын башында эле «буудай дүрбөлөнү» мезгилиндө айдоолорго айланыштыралган. Мында буудайдын нан бышируу сапаты жогору болгон катуу сорттору эгилет. Виннипег шаары Канададагы «буудай борбору» – деп аталат (18-сүрөт).



18-сүрөт. Дүйнеде буудай жыйнаган негизги аймактар

**Күрүч** – дүйнөнүн калкынын жарымынын наанды алмаштырган негизги азығы. Бул биздин заманга чейин эле Кытайда эгилчү маданий өсүмдүк. Буудай сыйктуу эле күрүч дагы кийин бардык континентке тараф кеткен. Шалы эттүү жүздөн ашык өлкөлөрдө тараса дагы анын жалпы түшүмүнүн <sup>9/10</sup>

бөлгүг Азиянын шалылуу өлкөлөрүнө тийиштүү. Дүйнөдөгү сугат жерлердин  $\frac{2}{3}$ син шалы талаалары зэлэйт. Мисалы, Индонеция менен Японияда иштетилген жерлердин  $\frac{2}{3}$  бөлгүнө, Филиппинде  $\frac{9}{10}$  бөлгүнө шалы айдалат (19-сүрөт).




19-сүрөт. Дүйнеде курч жыйнаган негизги аймактар

#### Дүйнөнүн дан чарбасы (2005)

Бүткүл дүйнелүк дан эгиндери млн т		Алардын ичинде						
		КМШ өлкөлөрү	Чет өлкөлүк Европа	Чет өлкөлүк Азия	Африка	Түндүк Америка	Латын Америкасы	Австралия жана Океания
Буудай	585	80	120	230	15	95	25	20
Курч	600	3	10	540	15	10	20	2
Жүгөрү	600	20	70	150	25	260	75	жок

**Жүгөрү** – мекени Мексика, Америка ачылғандан кийин, дүйнөгө тараған. Негизинен буудай әзелеген аймактарда естүрүлөт. Жүгөрү дан үчүн гана эмес, жашыл массасы үчүн да естүрүлөт. Бул анын ареалынын кенейишине алыш келди. Бирок, негизги жүгөрү өндүргүчтөр АКШ, Кытай, Бразилия болуп кала берди.

Жүгөрү әгилүүчү башкы район АКШнын жүгөрү алкагы, ал Улуу көлдердүн түштүгүндө жайгашкан. Бул жер жүгөрү естүрүүгө эн ынгайлуу аймак (Айова штаты). Дан өсүмдүктөрүнүн дүн жыйымы курамы 20-сүрөттө көрсөтүлгөн.



20-сүрөт. Дан өсүмдүктөрүнүн дүн жыйымынын курамы (%)

Дүйнолук рынокко буудай менен жүгөрүнүн дүн жыйымынын 10–15% и түшөт. Негизги экспорттоочулар дан чарбасы боюнча адистешкен өлкөлөр – АКШ, Канада, Франция, Австралия, Аргентина. Канада, Австралия, Аргентина буудайдын, Бразилия жүгөрүнүн экспортунун 80%ын берет.

Тоот болчу дан Батыш Европага, Японияга, азық болчу дан өзүлөрүнүн даны жетишпеген өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө сатылат. Россия мол түшүм алган жылдары данды экспорттойт.

Жакынкы жылдарга чейин Россия менен КМШ өлкөлөрү тоот жана азық болчу данды импорттот келген, акыркы жылдарда импорт азайды.

**4. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк.** Башка азык-түлүк өсүмдүктөрү. Дан өсүмдүктөрүнөн башка калкты азык-түлүк менен камсыз кылуу үчүн май берүүчү өсүмдүктөр, картошка, кант кызылча, жашылча жана мемо-жемиш өстүрүлөт. Дан өсүмдүктөрүнө караганда алар эмгекти көп талап кылат.

Май чыгаруучу өсүмдүктөрдү эгүү дан өсүмдүктөрүнөн кийинки маанилүү орунду ээлейт. Дүйнөдө колдонулган майдын  $\frac{2}{3}$  бөлүгү өсүмдүк майлары, алардын үлүшү, өзгөчө Азиянын, Африканын жана Латын Америкасынын өлкөлөрүндө жогору. Буурчак жыйноо боюнча биринчи орунда АКШ (дүйнөдө гүнүн  $\frac{1}{2}$  болүгү), жер жангак боюнча – Индия, зайтун боюнча – Италия.

Дүйнөдө кенири тараган маданий өсүмдүктөрдүн бири – картошка. Анын мекени Түштүк Америка. Азыркы мезгилде Түндүк жарым шардын мээлүүн алкагынын негизги маданий өсүмдүгү. Картошка жыйноо боюнча алдынкы орундарды Кытай, Россия, Индия, АКШ жана Польша ээлейт.


Калктын азыктануусунда кант берүүчү өсүмдүктөрдүн мааниси зор. Дүйнөдө жылына 120–125 млн г кант өндүрүлөт, анын  $\frac{2}{3}$ си бал камыштан,  $\frac{1}{3}$  кант кызылчадан алынат. Бул эки өсүмдүктүү өстүрүп жыйноо татаал, көп эмгекти талап кылат, экөө тен кант берет, тараптуу ареалдары ар башка. Бал камыштын «екинчи мекени» – Америка, ал тропиктик жана субтропиктик климатта өстүрүлөт. Кант кызылча мээлүүн алкактын өсүмдүгү. Алар негизинен – Россия, Украина, Чет өлкөлүк Европада жана Түндүк Америкада өстүрүлөт (21-сүрөт).

Жыттуу өсүмдүктөргө чай, кофе жана какао кирет. Булардын бардыгы тропиктик климатта (чай субтропикте) өстүрүлөт.

Чайдын мекени – Кытай. Европага XVII кылымда алышып келинип, эн популярдуу болуп, өзгөчө тез жүрүүчү үч мачталуу кемелер, чай клиперлер менен ташылгандан баштап кенири тараган. Дүйнөдө чайдын  $\frac{4}{5}$  болугун Азия өлкөлөрү, өзгөчө Индия, Кытай жана Шри-Ланка берет. Кофе менен какао биринчи мекенин которушту. Кофенин мекени Африка болсо дүйнөлүк кофе жыйноонун  $\frac{2}{3}$  болугун Латын Америкасы, өзгөчө Бразилия жана Колумбия берет. Какаонун мекени Латын Америкасы, бирок дүйнөдө какао жыйноо боюнча Африканын Гвинея булунунун жээгиндеги өлкөлөр алдыда.

Калктын турмушу жакшырган сайн алардын азыгында жашылча менен мемо-жемиш көбөйө баштайды. Алар адамдын организмина керектүү микроЭлементтерге жана витаминдерге бай. Майлуу, канттуу, мемо-жемиш жана жыттуу азыктардын көпчүлүгү дүйнөлүк рынокко түштөт. Экспорттоочулар өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, ал эми импорттоочулар өнүккөн өлкөлөр.

**5. Азык эмес маданий өсүмдүктөр.** Булалуу өсүмдүктөрдүн эн маанилүүсү – пахта. Анын дүйнөлүк жыйымы 20 млн тоннага жетет. Пахта эгүү жана анын түшүмү боюнча Азия өлкөлөрү алдыда, экинчи орунда – Америка, үчүнчү орунда – Африка.




21-сүрөт. Дүйнеде кант алдынуучу өсүмдүктөрдүү өстүргөн негизги аймактар

Башка булалуу өсүмдүктөрдүн ареалы (зыгыр, сизель жана жут) чектелүү. Зыгыр өстүрүүнүн  $\frac{3}{4}$  болгүүн Россия менен Беларуссия берет, жут боюнча Бангладеш. Өзгөчө чектелүү аймакка топтолгон табигый каучук (22-сүрөт). Ал Индонезияда, Таиландда жана Малайзияда өстүрүлөт. Пахта, жут, табигый каучук дүйнөлүк рынокто маанилүү орунду эзлейт. Кийинки кездерде банди заттарды сатуу күч алды, бирок аларга каршы күрөш да жүргүзүлүп жатат.

**6. Мал чарбачылыгы жана анын үч жетектоочу тармагы.** Мал чарбачылыгы бардык жерлерде өнүккөн. Шалбаа жана жайыт айдо жерлерге караңда үч эс көп. Мал чарба продукцияларынын көбүн мээлүүн алкактагы өлкөлөр берет. Жыйналган дандын жарымы тоотка кетет.

Дүйнөлүк мал чарбасынын географиясы малдын аймактык жайгашуусуна байланышкан жана алардын жалпы саны 4,5 млрд баш. Мал чарбасы үч негизги тармакка болунот: бодо мал, чочко, кой чарбасы.




22-сүрөт. Дүйнеде табийгүй каучукту жана есумдуктерду өстүрүүчү негизги аймактар

**Бодо малдан** (1,4 млрд баш) дүйнөдөгү сүттүн дээрлик баары жана эттин  $\frac{1}{3}$ -и алынат. Ургалдуу өнүккен сүт жана сүт-эт багытындагы мал чарбачылыгы токой жана токойлуу-талаа зоналарында жакшы өнүккөн. Бул жакта малды колго багуу жана жайыт менен айкалыштырып багуу жайылтылган. Эт багытындагы мал мээлүүн жана субтропиктик алкактардын кургакчыл жерлеринде, жайыттарда багылат. АКШнын, Канаданын, Аргентинанын, Австралиянын кээ бир жерлеринде бодо мал багуучу чарбалар (ранчо), чыныгы «эт фабрикасы» уюштурулган. Бодо малдын  $\frac{1}{3}$ -и Индияда, бирок, алар эт-сүтт багытында эмес, ыйык жаныбарлар катары карапат (23-сүрөт).

**Чочкочулук** (1,1 млрд баш) дүйнедө өндүрүлгөн эттин  $\frac{2}{3}$ -и бөлүгүн берчү тармак. Ал калк жыш жайгашкан, ири өнөр жайллуу райондорго, картошка көп айдалган, ургаалдуу мал чарбачылыгы өнүккөн жерлерде жайгашкан. Дүйнөдөгү чочконун жарымы Кытайда асыралат.

**Кой чарбасында** (1 млрдга жакын) дүйнедө ным жетиштүү жерлерде эт-жүн багытындагы, кургакчыл жерлерде уяң жана чала уяң жүндүү койлор асыралат.



\* Буйвол менен бирге

23-сүрөт. Дүйнеде бодо малдын өлкөлөр боюнча таралышы

Жылына дүйнеде 220 млн т эт даярдалат, анын көбү чочко эти, андан кийин уйдун, уй күштарынын жана койдун эти. Бул көрсөткүчтер боюнча алдынкылар Кытай, АКШ, Бразилия, Франция, ГФР, Россия. Киши башына туура келген эт боюнча өлкөлөрдүн айырмачылыгы эн эле ар түрдүү. Мисалы, экономикасы жакшы еңүккөн өлкөлөрдө киши башына жылына 80–100 кг эт туура келет, ал эми еңүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 15–20 кг. Этти керектөөнүн «рекордсмени» Жаны Зеландияда – жылына ар бир кишиге 400 кг дан эт туура келет.

Дүйнеде жылына 500 млн т сүт өндүрүлөт (алдынкылар – АКШ, Индия, Россия, ГФР, Франция), 700 млрд даана жумуртка (Кытай, АКШ, Япония), 2,5 млн т жүн (Австралия, Кытай, Жаны Зеландия) даярдалат.

7. Айыл чарбасы жана айланы-чейре. Калктын айыл чарбасындагы иш-арракеттери айланы чейрөгө єз таасирин миндерген жылдар бою тийгизип келген жана анын натыйжасында ар кандай антропогенник ландшафттар калыптанган.

Айыл чарбасын ургаалдуу жол менен жүргүзүп келген учурда талааларды айдоо, токойлорду кыйып айдоо, жерлерди кенеитүү иштери менен гана айланы чейрөгө таасир берилген. Азиянын жана Латын Америкасынын көп өлкөлөрүндө азыр да ушундай таасир сакталган.

Алдынкы чарба жүргүзгөн өлкөлөрдө ХХ кылымдын ортосунан тартып мал чарбасынын калдыктары менен айланычайре булгана баштады. Эн зор булганууну айыл чарбасынын химикатташтыруу иштери пайда кылды.

Айыл чарбасын химикатташтыруунун экономикалык жагынан артыкчылыгы эн чоң. Бирок, химиялык жер семирткичтерди көп колдонуунун натыйжасында, алардын бир бөлүгү ағын сууларга, көлдергө, жер астындағы сууларга өтүп, осымдуктөрдүн есүшүне, топуракка таасирин тийгизип, микро балырлардын өөрчүп кетишинен дениздерде «кызыл», «жашыл» толкундарды пайда кылды.

Бул таасирлердин эн коркунчтуусу ДДТга таандык. Көп өлкөлөрдө аны колдонууга тыюу салынган. Окумуштуулар зиянкечтер менен күрөшүнүн башка жолдорун, анын ичинде биотехнологиялык жолдорду издеөдө. Ошондой болсо да дүйнөдө жылына 500 минден 2 млнго жакын киши пестициддер менен ууланып, алардын ичинен 10 минден 40 минге жакыны каза болууда. Алардын көбү өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө таандык.

**8. Балык уулоо.** Балык уулоо эн байыркы кесиптердин бири. Азыркы мезгилде 100 млндои калкты азык-түлүк менен камсыздаган дүйнөлүк чарбаны маанилүү тармагы. Өндүрүлгөн дүйнөлүк дениз продукциялары жылына 130 млн тоннага жетти.

Суудан кармалган продукциялардын болжол менен  $\frac{4}{5}$  бөлүгүн дениз жана океан, калган  $\frac{1}{5}$ ин кургактыктагы суулар берет. Балыктар, калкты жаныбарлардын белогу менен камсыз қылууда мааниси өтө зор, анткени аларда малдын этиндеги белоктон кем эмес белоктор бар жана адам баласынын керектөөлөрүнүн  $\frac{1}{4}$  бөлүгүн камсыз қылат.

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө күрүчкө кошулган кичине балык белоктун бирден-бир булагы болуп эсептелет.

ХХ кылымда балык уулоонун географиясында олуттуу өзгөрүүлөр болду. Эгерде, экинчи дүйнөлүк согуштун алдында жана андан кийин, балык уулоонун негизги аймагы – Түндүк Атлантика болуп, балык уулоочу өлкөлөр Норвегия, Дания, Уллуу Британия, Германия, АКШ болсо, балык уулоонун «эпицентри». Тынч океандын түндүгүне жана чыгышына, Түштүк Американын жээгине карай ооду. Азыр ошол аймактарда жайгашкан өлкөлөр балык уулоо боюнча алдынкы орунду эзледи.

Бардык балык уулоонун 30 млн тоннасы жасалма жол менен балык өстүрүүгө же аквакультурага туура келет. Алардын көбү дениздин өзүндө балык жана башка дениз организмдерин өстүрүүгө арналган (морекультура). Аквакультура мындан 4 мин жыл мурда Кытайда чыккан. Ушул убакка чейин бул өлкө бириңчиликти бербей келе жатат. Аквакультуранын жалпы продукциясынын  $\frac{9}{10}$  бөлүгүн Азия өлкөлөрү берет.

### § 17. Транспорт географиясы

**1. Транспорт** – материалдык өндүрүштүн жетектөөчү үчүнчү тармагы. Транспорт – әмгекти географиялык бөлүштүрүүнү негизи. Транспорттук ташуулардын көлөмү жана түзүлүшү, эреже катары, экономиканың деңгээлин, транспорттук торлор жана ташуулардын географиясы-өндүргүч күчтөрдүн жайгашуусун көрсөтет. Транспорт ишканалардын адистешүүсүне жана кооперативдешүүсүне таасирин тийгизет. Аныз материалдык байлыкты өндүргөн жер менен көректелчү жердин аралыгындагы маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү болбай калат, ошондой эле адамдардын бири-бири менен каттапшусу кыйындайт. Бардык жолдор, транспорттук ишканалар жана каражаттар дүйнөлүк транспорттук системаны түзет. Анын масштабы зор. Мисалы, дүйнөлүк транспортто 100 млндон ашык киши иштейт. Транспорттук жолдордун узундугу (денизден башка) 42 млн км. Жылына транспорт менен 100 млрд тоннадан ашык жүк, триллиондой жүргүнчү ташылат. Бул ташууларда миллиондогон транспорт каражаттары катышат.

ИТРдин таасири транспортко да тийип, транспорттун түрлөрүндө «әмгекти бөлүштүрүүнү» жүргүзөн. Натыйжада, жолдордун еткерүү мүмкүнчүлүгү жогорулады, транспорттун жаны каражаттары пайда болуп, алардын сыйымдуулугу артып, ылдамдыгы тездеди. Темир жолдорду электрлештируу уланып жатат. Эн тез магниттик аба жаздыгынын үстү менен жүргөн поезддер пайда болду.

Автомобиль транспортунда электр, дизель, газ менен иштеген кыймылдаткычтарга көнүл бурула баштады.

Суу транспортунда атом кыймылдаткычтуу, суу астында канат коюлган, аба жаздыктын үстү менен жүргөн кемелерди жана автомобилдерди ташуучу кемелерди иштетүү башталды.

Сыйымдуулугу 300–500 кишилилк аэробустар уча баштады. Кийинки кездерде үндөн ылдам учуучу учактарда жүргүнчүлөрдү ташууга көнүл бурула баштады. Жұқтуу контейнерлөө ташуунун мүмкүнчүлүгүн 7–10 зсеге арттырды.

**2. Дүйнөлүк транспорттук системадагы географиялык айырмачылыктар: өлкөлөрдүн жана региондордуды эки тобу.** Жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуунун географиясы бирдей эмес. Экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн транспорту, эреже катары, техникалык деңгээли жогору жана транспорт тармактарының жакшы иштегени менен айырмаланат. Бул өлкөлөргө жүк жана жүргүнчү ташуунун 70–80% түнүрүлүп келет. Транспорттук торлор менен камсыз болуу, анын жышиштыгы жана калктын кыймылдуулугу буюнча да ал өлкөлөр алдыда.

Кийинки жылдарда өнүгүп келе жаткан өлкөлөрде да көп өзгөрүүлөр болду. Ошондой болсо да ал өлкөлөрдүн транспорту артта калууда. Бул өлкөлөрдөгү транспорттук системалардын жакшы өнүкпөгөндүгү алардын

өнүгүп кетишине, жаратылыш байлыктарын өздөштүрүүгө, экономикалык райондордун калыптанышына тоскоолдук кылууда. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө транспорттун бир түрүнүн өнүгүшү мунездүү. Мисалы, Индияда, Пакистанда, Бразилияда темир жол, Жакындык жана Ортонку Чыгышта куур транспорту, Тропиктик Африкада дарыя транспорту өнүккөн, ушул убакка чейин поездди паровоз менен сүйрөтүү кала элек. Калктын кыймылы өнүккөн өлкөлөргө караганда бир нече эс аз. Ушул убакка чейин жүк ташууга мал жана киши пайдаланылат.

Дүйнөлүк транспорттук системаны экиге бөлгөндөн башка, региондук транспорттук система жөнүндө сөз кылууга болот. Алар КМШнын, Түндүк жана Латын Америкасынын, Чет өлкөлүк Европа менен Азиянын транспорт системалары.

Транспорттун бардыгы мааниси жана өнүгүүсү боюнча эле топтоштурулубастан, колдонуунун географиялык чейресү боюнча да биригип, *кургактык, суу жана аба транспорту* болуп белгүнөт.

### 3. Кургактык транспорт жана анын негизги үч түрү

*Автомобиль транспортын* чыныгы XX кылымдын транспорту десе болот. Ал откөн кылымдын башында түзүлүп, азыркы кезде цивилизациянын ажырағасы элементи болуп калды. Автомобиль жолдорунун узундугу 28 млн кмге жетти жана дагы узарууда. Ал жолдордун жарымы беш өлкөнүн – АКШ, Индия, Бразилия, Кытай жана Япония аймагына тиешелүү. Алардан кийин Россия, Канада жана Франция турат. Автомобиль транспортуна, мен-чик автомобилдерди кошкондо жүргүнчлөрдү ташуунун  $\frac{4}{5}$  болугу туура келет. Бирок, автомобилдештириүүнүн дөнгөэли боюнча өлкөлөр бири-биринен кескин айырмаланат. Мисалы, Германия менен Италияда ар 1000 кишиге 500 женил машина, АКШ, Франция, Швеция, Канада, Японияда – 400ден 500гө чейин, Россияда – 140, Африкада (ТАРды кошпогондо) – 10, ал эми Кытайды – 5 машина туура келет.

Бул абал автомобиль транспортунун өнүгүүгө дагы көп мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөтөт жана XXI кылымда ал өсө берет.

*Темир жол транспорту* жүк ташууда өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн 10% га азайтганина карабай, дагы эле кургактыктагы эң маанилүү транспорттун тармагы катары бааланат. Дүйнөлүк темир жол тармагы XX кылымдын башында эле калыптанып калган. Темир жол 140 өлкөдө болсо дагы, алардын  $\frac{1}{2}$  и он олкөгө – АКШ, Россия, Канада, Индия, Кытай, ГФР, Аргентина, Австралия, Франция жана Мексикага таандык. Ошону менен катар айрым зор аймактарда темир жол сейрек же такыр эле жок. Бирок, XXI кылымдын башында трансконтиненттик темир жол магистралдары долбоорлонуп жатат. Мисалга, Стамбул, Ташкент аркылуу Пекинге чейин Улуу Жибек жолун кайталаган узундугу 10 мин км келген темир жол магистралы салына баштады. Азия, Тынчкеандык магистралы Сингапур – Бангкок – Пекин –

Якутск – Беринг кысыгынын астынан туннель казылып – Ванкувер – Сан-Франциско багыты боюнча долбоорлонуп жатат.

**Күүр транспорту** нефть жана газ өнөр жайынын тез өсүшүнүн натыйжасында жана аларды өндүрүп алган жерлер менен керектөөчү калктуу пункттардын аймактык айырмачылыгынан пайда болгон. Нефть газ куурларынын дүйнөдөгү узундугу 2 млн км. Эн узун куур магистралынын узундугу 4–5 мин км келип, КМШ, АКШ, Канада, Жакынки Чыгыш өлкөлөрүндө курулган.

**4. Суу транспорту.** Дениз транспортуун озгөчө ролу. Суу транспорту дениз жана дарыя транспортторунан турат. Дениз транспорту дүйнөлүк транспорттук системанын эң маанилүү болугү. Дениз транспортуунун өнүгүшү менен Дүйнөлүк океан континенттерди, өлкөлөрдү бөлүп гана турбастан ошондой эле, жакындаشتырат. Ал эл аралык сооданын  $\frac{4}{5}$  болугүн тейлэйт.

Дениз жолдорунун узундугу миллиондогон км менен өлчөнөт. Дениз кемелери негизинен суюк (нефть, нефть продуктуларын), сапырылма куртак (комур, кенташтар) жүктөрдү 10 миндеген км аралыкка ташыйт. «Контейнердик революция» дениз транспорту менен башка жүктөрдү – даяр буюмдарды, чала бүткөн буюмдарды ташууга мүмкүндүк берди. Болжол менен мындај жүктөрдүн  $\frac{1}{2}$ и контейнерлер менен ташылат.

Контейнердик ташуулардын Жер шарын курчаган жолдору же болбосо дайыма иштөөчү «көпүрелөр» бар. Мындај «көпүрелөр» Япония менен Батыш Европаны, Япония менен АКШны байланыштырып турат.

Дениз ташууларын дениз соода транспорту камсыз кылат. Анын жалпы жүк сыйымдуулугу 550 млн т. 1970-жылдарга чейин сыйымдуулуктун жарымы танкерлөргө тийиштүү получу. Азыр алардын үлүшү азайды. Дениз кемелери 160 өлкөнүн желеги менен сүзүп жүрөт. Мында башкы ролду «биринчи он өлкө» ойнойт. Башында Панама менен Либерия турат. Анткени Панама, Либериянын желеектери менен АКШнын, Япониянын, Грециянын, Норвегиянын, ГФРдин, Улуу Британиянын, Италиянын, Швециянын кемелери сүзүп жүрөт. Мындај абал кеме ээлериинин салыктан жана моряктардын айлыктарынан акчаны үнөмдөө үчүн жасаган аракетинин натыйжасы. Демек, чыныгы флот ээлери өнүккөн өлкөлөр, ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөдерде салыктын аздыгынан, кемелер ошол өлкөлөрдө катталган.

Дүйнөдө ири жана орто дениз портторунун саны 2,2 минге жакын. Эн чон, жыллына 50 млн тдан ашык жүк жөнөткөн порттор 40ка жетет. Өнүккөн өлкөлөргө ар түрдүү жүктү жөнөтүп жана кабыл алып турган универсалдык порттор мүнөздүү. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, ошондой эле Канадага, Австралияга, ТАРга көбүнчө экспортко адистешкен порттор мүнөздүү. Географиялык улуу ачылыштардын мезгилиинен бери дүйнөлүк кеме жүрүү боюнча Атлантика океаны алдыда. Азыркы күнде, анын жээгинде 70ке жакын өлкө, 1,5 млрд калк жайгашып, бардык денизде жүк ташуулардын  $\frac{1}{2}$ ин камтыйт.

Анын ичинде дениз портторунун <sup>2</sup>/зиси, дүйнөдө жүк ташуу боюнча экинчи орундагы (Сингапурдан кийинки) – Роттердам бар (24-сүрөт).

Жүргүнчүлөрдү ташууда, самолёттодун көбейүшүнөн, Атлантика океанынын мааниси кескин төмөндөй баштады. XX кылымдын башында Европа менен Түндүк Американын ортосунда эле 2–3 млн жүргүнчүлөр ташылуучу. Эн комфортабелдүү жана тез жүргөн лайнерлер, суу үстүндөгү ак сарайлар – «Нормандия» жана «Франс» (Франция), «Куин Мэри» жана «Куин Элизабет» (Улдуу Британия) «Юнайтед Стейтс» (АКШ), «Микеланджело» (Италия). XIX кылымда Атлантиканы тез кесип откон кемеге бериле турган байге уюштурулган. Ал байгени «Юнайтед Стейтс» Атлантиканы 3 сутка 10 saat 40 минутте сүзүп отүп, женип алган. Азыркы күндө кемелердин трансатлантикалык жарышы откөрүлбейт, кеме лайнерлеринин көбү талкаланып жок болгон.

Дениз аркылуу жүк ташуу боюнча экинчи орундагы Тынч океандын мааниси күнден күнгө артууда, үчүнчү орунда Инди океаны. Эн ири жүк ташуулар АКШнын, Япониянын жана Австралиянын жәэктөрөндө жүргүзүлүүде. Инди океанындағы жүк ташуунун көбү Перс булунуна топтолгон. Тынч океандын Россия үчүн да мааниси есүүдө.



● Жылдык жүк айлануу 50 млн тдан ашык дениз порттору

■ Кеме жүрүүнүн зәманилүү базылттары

Денизде ташуулардын географиясында эл аралык суу каналдардын мааниси зор, анткени алар дүйнөлүк дениз жолдорунун кесилишинде жайгашкан. Биринчи кезекте бул Европа менен Азиянын аралыгын 2–3 эсе кыс-каркткан Сүэц жана Панама каналдарына тишелелүү. Ошондой эле Ла-Манш, Гибралтар, Ормуз, Малакка кысыктарынын да мааниси зор. Алардын кээ бирлери тайыз болгондуктан, көптөгөн чоң кемелердин оттүшүү учун тар болуп калат.

*Ички суу жолдору* байыркы транспорттун түрү. Бирок, бүгүнкү күндө ал жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу боюнча дүйнөлүк транспорттук системада артта калган тармак. Ички суу жолдордун өнүгүүсү жана жайгашуусу региондун жаратылышина, тактап айтканда кеме жүрүүгө ынгайллуу дарыялардын жана көлдердүн болушуна жараша болот. Амазонка, Парана, Миссисипи, Обь, Енисей, Янцзы, Конго дарыялары жүк откөрүмдүүлүгү боюнча эн кубаттуу темир жол системасынан жогору турат. Бирок, ал мүмкүнчүлүктү пайдалануу өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу. Мына ошондуктан, дүйнөдөгү ички суу жолун пайдаланууда АКШ, Кытай, Россия, Канада, Нидерландия, Франция, Бельгия алдыда турат. Азиянын, Африканын, Латын Америкасынын эң ири дарыяларына дүйнөлүк жүк ташуунун 5% гана туура келет.

Пайдаланып жаткан ички суу жолдорунун  $\frac{1}{10}$  болуту жасалма (шлюздалган дарыялар, каналдар) жолдорго туура келет. Алардын эн маанилүүлерү АКШ, Россия, Кытай, Чет өлкөлүк Европада.

Көлдердегү кеме жүрүүнүн эн башкысы – АКШ менен Канадада, Бийик Лаврентий дарыясы аркылуу Улуу Көлдөр Атлантика океаны менен туташат. Бул жол менен дениз кемелери материкин ичине 4 мин кмге чейин кире алат.

**5. Аба жолдор транспорту** – эн жаш жана тез өсүп келе жаткан транспорттун түрү. 1950-жылы 30 млн жүргүнчү аба жолдору менен ташылса, 1990-жылы алардын саны 2,3 млрдга жеткен. Башкача айтканда, дүйнөдөгү ар бир үч кишинин бири жылына бир жолу аба жолдору менен саякатта болгон. Аба жолдорунун торлору 10,5 млн кмди түзөт. Аба жолдору менен жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча алдынкы орунду АКШ, андан кийин Япония, Улуу Британия, Кытай, Франция ээлейт.

Аба транспортуунун географиясы аэропорттордун санына жараша болот. Аэропорттордун жалпы саны он миндеп саналат, эл аралык аэропорттордун саны мингеге жакын. Алардын эн чондору жылына он миллиондой авиажургунчүү тейлейт. Континенттер аралык жүргүнчүлөрдү ташууда, аба транспорту дениз транспортуун артка таштап, биринчи орунга чыккан. Авиажолдордун көбү Атлантика океанын кесип, анын үстүнөн бир убакта жүздөн ашык авиалинерлер учат.

**6. Транспорт жана айлана чойро.** Транспорттун табигый шартка байланыштыгы ар түрдүү жана отө жогору. ИТРдин өнүгүшү менен ал жаны формага оттуу. Кургактыктагы транспорт үчүн тоолор, суулар, чөлдөр, тропик токойлору жана дениз кысыктары тоскоол болбой калды. Жаратылыштын «жанылыштыгын» ондоп, жасалма суу жолдорун куруу суу транспортуун өнүгүүсүнө түрткү болду.

Ошону менен бирге транспорттун айлана чөйрөгө болгон терс таасири да артууда. Башкы «булгагыч» – автомобиль транспорту, ал чон шаарларда абага булганыч заттардын  $\frac{2}{3}$ син болуп чыгарат. Аба транспорту атмосфераны булгайт, темир жол транспорту, өзгөчө тепловоздорду пайдаланганда түтүн, чан чыгарат. Транспорттун бардыгы дүрүлдөп үн чыгарып, чөйрөнү жагымсыз абалга алып келет. Суу транспорту гидросфераны булгоонун булагы. Эн көп булгоолор нефть ташыган жолдордо байкалат.

Көп өлкөдө айлана чөйрөнү транспорттук булгануудан коргоо чарапары иштөөдө. Автомобиль бензининде коргошундун үлүшүн азайтуу, электромобилдерди көбйтүү, сүүтектүү жана газды пайдалануу чарапары көрүлүп жатат.

### § 18. Эл аралык экономикалык мамилелер

**1. Жалпы мүнәздеме.** Дүйнөлүк чарбанын түзүлүшү, эл аралык эмгектин географиялык болунушу бүткүл дүйнөлүк экономикалык мамилелердин калыптанышына алып келди (БДЭМ). Аларды дүйнөлүк чарбанын «кан тамырлары» десе болот. БДЭМдин есүү темпи, материалдык өндүрүштүн есүү темпинен артык, ал чарбалык иштүн эл аралык байланышынын көрсөткүчү. Алардын географиясы, биринчи кезекте дүйнөлүк чарбанын эки мүчөлүү экендигин далилдейт. БДЭМде «жетектоочу» ролду Түндүк ойнойт, анда мындай мамиленин бардык формалары өнүккөн, ал эми «жетелетүүчү» ролду Түштүк аткарат. Түштүктүн көп өлкөлөрү саясий эркиндикке жетишкендөн кийин алардын БДЭМге карата абалы оноло баштады (ОПЭКти алып көрөлү), бирок ал процесс дагы эле жай жүрүп жатат. Ошондуктан Түштүктүн өлкөлөрү, БУУ 1970-жылдардын ортосунда жарыялаган *Дүйнөлүк экономикалык жаңы мамилелер* үчүн күрөшүп жатат.

Түндүк-Түштүк мамилелеринен башка, Түндүк-Түндүк жана Түштүк-Түштүк мамилелеринин чон мааниси бар. Өтмө экономикалуу өлкөлөр өзгөчө орундуу зэлэйт.

Бүткүл дүйнөлүк экономикалык мамилелерге көз каранды өлкөлөрдү, ачык экономикалуу өлкөлөр деп эсептешет. Өз кезегинде ачыктыктын даражасы анын экспорттук квотасына – ИДПдагы экспорттун үлүшүнө байланыштуу. Бул квота Европанын жана Азиянын кээ бир жакшы өнүккөн чакан НИС өлкөлөрүндө эн жогору, ал эми өнүккөн, ички рыноку кенен өлкөлөрдө төмөн.

Мисалы, Сингапурда экспорттук квота 80%, Бельгия менен Нидерландияда 55–65%, ГФР менен Францияда 20–25%, АКШда – 9%. Россия да кийинки көздерде 30% га чыкты. Ачык экономиканын белгилүү үлгүлөрүнүн бири эркин экономикалык зоналарды түзүү. Эркин экономикалык зона (ЭЭЗ) бул экономикалык-географиялык абалы ынгайллуу аймак же шаар. Ал жерде салык жана бажы үчүн женилдик берилип, материалдарды, финанссыны, жаны технологияны жана эмгек ресурстарын тартыш үчүн түзүлөт. ЭЭЗ биринчи кезекте чет элдик капиталды, жаны технологияны тартып, валюталык кирешени көбөйтүп, ички рынокту товарга толтуруу, товарлардын конкуренттик мүмкүнчүлүгүн жогорулатып, тейлеөнү жакшырытып үчүн уюштурулат. XXI кылымдын башында дүйнөде 3 минден ашык ЭЭЗ түзүлүп, анда 3 млнго жакын адам иштеген. ЭЭЗдин дүйнөлүк товар айлануудагы үлүшү  $1/3$  ге жетти. ЭЭЗдин үлгүсү катары Кытайда, Түштүк-Чыгыш Азияда иштеп жаткан аймактар эсептелет. Бүгүнкү күндө, БДМнын беш формасы жонунде сез кылууга болот.

**2. Дүйнөлүк соода: товар айлануусу, түзүлүшү, географиялык болунушу.** Дүйнөлүк соода чарбанын эн байыркы түрү, ал ИТРдин убагында кайра жаңырды. Сырткы сооданын жана ички өндүрүштүн есүү арымдарынын алдыда болгону эл аралык географиялык эмгекти бөлүштүрүүнүн терендей бара жатканын айгинелеп турат. 1950–2000-жылдарда дүйнөлүк соода айлануу 125 млрдан 13 трли АКШ долларына чейин жеткен, б.а. 100 эседен ашык ескон.

Дүйнөлүк сооданын түзүлүшүндө да олуттуу өзгөрүүлөр болду. Ал товар жана тейлөө менен соода кылуу болуп экиге бөлүндү. Товардык түзүлүштө даяр буюмдардын үлүшү көбейүп, чийки заттардын үлүшү азайды. Даяр товарлардын ичинен электрониканын, электр-техниканын жана автомобилдин, чийки заттардын арасынан – нефтинин жана нефть продуктударынын үлүшү көбейдү.

Тейлөө иштери менен соода кылуу, товар менен соода кылууга караганда тез темп менен өсүп, анын дүйнөлүк соодадагы үлүшү  $1/3$ гэ жетти.

Эл аралык тейлөө кызматы жаны кубулуш эмес. Чет өлкөлүк кемелерди жалдап жүк ташуу мурдатан колдонулуп калган. Бир өлкө экинчи өлкөгө кемелерин жүк ташууга берүү – «дениз киречилери» деп аталат. Киречилерге Грекия, Улуу Британия, ГФР, АКШ, Франция, Нидерландия, Швеция, Дания кирет.

Азыркы күндө учактарды да киреге беришет (чартердик рейстер). Курулушту тейлөөчүлөр да көбейдү. Андан да кенири камсыздандыруу, жарнама, кинопрокат тейлөө, илим жана өндүрүштүк жабдууларды ижарага алуу, инженердик долбоорлорду, илимий маалыматтарды, космостук байланыштарды колдонуу тарады.

Дүйнөлүк соода «жашыруун базардын» ишинен запкы тартат, анткени ал жерде мыйзам тыюу салган товарлар менен соода кылышат. Эн коркунчтуусу,

анда бангы заттардан тартып куралга чейин сатылат. Бул жердеги тез өткөн товарды уурдалган автомобилдер түзөт.

Дүйнөлүк сооданын түзүлүшү өзгөргөнү менен, аймактык түзүлүшү мурдагыдай эле калууда. Соодада алдынкы орунду Батыштын өнүккөн өлкөлерү зэлеп келген жана азыр да бардык соода айлануусунун 70%ын камсыз кылат. Бириңчи он өлкөнүн ичине Батыштын «чон жети» өлкөлерү, Нидерландия, Бельгия жана Корей Республикасы кирет. Мында АКШ лидерлик кылат, бирок анын соода балансы тескери мааниде. Бул өлкөлөрдүн ортосунда зор товар айлануулар жүрөт (АКШ – Канада, АКШ – Япония, ГФР – Франция). Дүйнөлүк соодада экинчи орунду Түштүк өлкөлерү зэлэйт. Мында абал Азиянын НИСтери жана нефть экспорттоочу ОПЕКтин мүчөлөрүнүн аркасында түзүлгөн. Учунчү орунда өткөөл экономикалуу өлкөлөр, алардын ичинде Россия да бар. Бирок, 1990-жылдардан кийин Россиянын үлүшү азайып, 1,5%ке чейин түшкен (АКШныкы 14–16%).

Бирок, дүйнөлүк рынокто атаандаштык ар дайым болуп, кәэде «соода согуштары» чыгып турат. Мисалы, Япониянын ишенимдүү, үнемдүү, ынгайллуу жана «таза» (абага зыяндуу заттарды аз чыгарган) автомобилдери АКШнын рыногунда кенири сатылууда; өткөн кылымдын 80-жылдарында эле АКШдагы беш машинанын бири япон маркасындагы автомобиль болгон. Япондук «Хонда» жана «Ниссан» фирмалары АКШда автомобиль заводдорун курган. Бул абал эки өлкөнүн ортосунда кепкө созулган «автомобиль согушунун» чыгышына себеп. Дүйнөлүк сооданы жөнгө салуу үчүн дүйнөлүк соода уому (ВТО) түзүлгөн. Ал уомга 140 өлкө мүче болуп кирген, анын ичинде Кыргыз Республикасы да бар. Ага дүйнөлүк товар айланууну  $\frac{9}{10}$  болугу таандык.

**3. Эл аралык финансы-кредиттик мамиле.** Эл аралык финансы-кредиттик мамиле БДЭМдин жаны формасы, бирок, азыркы кезде бириңчи даражадагы мааниде. Бириңчи кезекте ТНКнын аракети менен мындаидар мамилелер бүткүл дүйнөгө тарады. Алар кредиттер, ижараптар жана капиталды экспорттоо, өзгөчө түз инвестициялоо жолу менен өндүрүштөрдү жана тейлөө чөйрөлөрүн түзүүде көрүнет. ХХI кылымдын башында мындаидар инвестициялардын көлемү 3,5 трлн АКШ долларына жетти.

Финансы агымынын (же капиталдын миграциясынын) географиясында чон өзгөрүүлөр болуп жатат. Эгерде экинчи дүйнөлүк согушка чейин капитал метрополия-өлкөлөрдөн тоо-кен өнөр жайы жана плантациялык чарба өнүккөн колонияларды карай ағылса, ИТР убагында илимди көп талап кылган тармакка жана тейлөө чөйрөсүнө капиталды салуу пайдалуу болгонуна байланыштуу капиталдын «башкы көчесү» Батыш Европаны, АКШ жана Японияны байланыштырып салды. Булардын ичине финанссылык операциялардын масштабы жагынан бириңчи орунда Батыш Европа (өзгөчө Улуу Британия, ГФР, Франция, Нидерландия), экинчи орунда

АКШ, үчүнчү – Япония. Тұштүк өлкөлерүнүң абалы оор, алардын Тұндүктүн өлкөлөрүнө карызы 2 трлн АКШ долларынан ашық. Бирок, кийинки он жылдықтын ичинде Тұштүктө да капитал чыгаруучу эки ири борбор пайда болду. Бириңчи кезекте бул Перс булунунун нефть экспорттоочу өлкөлерү. Ал жактан нефть-доллар Батыш Европасын, Азиянын жана Африканын көп өлкөлөрүн карай ағыла баштады. Экинчи борборду «азиянын жолборсатору» – Сингапур, Малайзия жана Тайвань түздү. Өтме экономикадагы өлкөлөрден финансыйлык рынокто Кытай менен Россия негизги ролду ойнайды. Кытай жалан зең ири инвестицияларды албастаң, өзүнөн капиталды да чыгарат. Россия финансыйлык каражатка отө муктаж, ошондуктан аны Батыш өлкөлөрүнөн алууга умтулууда.

Капиталдын зең аралык кыймылын *Буткүл дүйнөлүк банктын тобу жана Эл аралык валюта фонду жөнгө салып турат*. Бирок, 1997-жылкы АСЕАН өлкөлөрүн, кийин Корея Республикасын, Японияны жана көп өлкөлөрдү камтыған, финансыйлык кризистен кийин, уюштуруучу катары өз милдетин аткаруу кыйын боло баштады. Азыр дүйнөлүк финанс системасын реформало жөнүндө иш жүрүүде.

**4. Эл аралык экономикалык мамилелердин башка жактары.** Буга бир нече формада аткарылган зең аралык өндүрүштүк кызматташуу кирет. Бириңчиден, бул зең аралык адистешүү жана кооперативдешүү, өзгөчө автомобиль өндүрүү онөр жайында кенири тараган.

Экинчиден, көп жактуу биргелешкен өндүрүш продукциясын чыгаруу. Мисалы, Франция, Улуу Британия, ГФР, Испания, Нидерландия жана Бельгия биргелешип A-300 аэробусун жана анын модификацияларын чыгаруусу. Ар бир өлкө тиешелүү тетиктерди чыгарып, Франциянын Тулуса шаарында чогултат.

Үчүнчүдөн, чон чарбалык курулуштарга көмек көрсөтүү. Мындаи көмөктөрдү мурдагы СССР социалисттик өлкөлердүн көбүнө көрсөткөн. Азыр Россия атом энергетикасы боюнча жардамын Кытайга, Индияга, Иранга, Кубага берип жатат.

Эл аралык өндүрүштүк кызматташуу көбүнчө биргелешкен ишканаларды курууга алыш келет (БИ). Ал ишканага өз капиталы менен бирге чет зэлдиг өнөктөрдүн да каражаттары кошулат.

Илимий-техникалык кызматтастык зең аралык экономикалык мамиленин ИТР менен байланышкан жана мамлекет аралык адистешүүнүн өндүрүшүндө гана эмес, илимдин жетишкендиктерин алмашуу боюнча (патент жана лицензия) болгон. Бул ошондой зең биргелешкен илим изилдөө долбоорду аткаруунун (Эл аралык космостук станция – МКС) дагы бир маанилүү формасы.

**5. Эл аралык туризм: туристтердин кескин осо башташы.** Эл аралык туризм тейлөөнүн кенири тараган формасы. Кийинки он чакты жыл ичинде

дүйнөде чыныгы туристтик бүм байкалуда. Саякатка чыгуу бир жагынан өндүргүч күчтөрдүн өсүшү менен жана транспорттук каражаттардын жакшырышынан болсо, экинчи жагынан урбанизацияга, калктын турмушунун жакшырышына, элдин маданий денгээлинин жогорулашына, башка өлкөлөрдү, башка элди көрүгө ынтызарлыгынын артышына байланыштуу.

Максаты боюнча эл аралык туризм – ден-соолукту чындоочу (рекреациялык), көрүгө кызыгуучу (экскурсиялык), ишкердик, илимий болуп белүнөт. Кийинки кеңдерде башка да жаны түрлөр пайда болууда, мисалы, экологиялык туризм, экстремалдык туризм – денизде сүзүү, Арктикага же Антартикага саякат сыйктуулар. Космостук туризм да башталды.

Жүрүү ыкмасы боюнча – автомобиль, темир жол, авиация, дениз дарыя туризми болуп белүнөт. Эл аралык туризмде автомобиль жана авиация туризми үстөмдүк кылат. Кийинки кеңдерде комфорттуу кемелер куруулуп, денизде круиз туризми күч алууда. Ошону менен бирге туризм индустриясы онугүп, мейманканалар, отелдер, кемпингдер куруулуп, туристтик, информациялык жана жарнама фирмалары уюштуруулуп, сувенирлерди чыгаруучу ишканалар иштей баштады. Эл аралык туризм киреше алып келчү тармакка айланып, дүйнө боюнча кирешенин көлемү жылына 500 млрд долларга жетти. Мындай кирешенин абсолюттук көлемү боюнча АКШ алдыда. Бирок, ИДПнын үлүшү боюнча туристтик тейлөөнүн эсебинен жашаган «курортук» чакан мамлекеттер биринчи орунда.

Чет өлкөлүк туристтерди өзүнө тарткан башкы өлкөлөр – Франция, Испания жана Италия. Азияда Кытай, Малайзия, Түндүк Америкада – АКШ, Латын Америкасында – Мексика туристтерди көп кабыл алат.

**Башкы тыянақ.** Дүйнөлүк чарба тармактарынын географиясы түрдүү факторлордун таасири астында жана узак убакыттар бою калыптанат. Алар азыр да ИТРдин жана эл аралык саясий-экономикалык климаттын жакшырышынын таасири астында өзгерүүде.

### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1) 1980-жылдардын башында узундугу 2,5 мин км келген Алжир – Италия газ кууру Жер Ортолук денизди кесип, анын түбү менен 500–600 м терендикте өткөрүлгөн. Трассаны тандоо суу астында сүзүүчү кеме менен изилденип, тұтукту атайын курулган куур-салуучу кеме орноткон. XXI кылымдын башында дагы эки газ кууру Гибралтар кысыгынын түбү аркылуу Алжирден Испанияга, Кара дениздин түбү менен Россиядан Туркияга кеткен бағытта курулған.

2) Жылына киши башына электр энергиясын иштеп чыгаруу боюнча рекордсмен Норвегия, ал 31800 кВт энергия өндүргөн: киши башына эң аз электр энергиясын өндүргөн өлкө – Чад (14 кВт), Норвегияга караганда 2271 эз аз.

3) Норвегия өзүнүн электр энергиясына болгон мүктаждыгынын 99,5% ин ГЭСтен алат, 200гө жакын ГЭС иштейт.

4) Кытайдагы Яңызы дарыясынын баш жағында кубаттуулугу 18 млн кВт келген ГЭС курулуп жатат. Анын плотинасынын бийнктиги 180 м, узундугу 2,5 км, плотинага 26 турбина орнотулат. Суу сактагычтын узундугу 700 км болот.

5) XXI кылымдын башталышында электр энергиясынын жарымын АЭС-терде иштетип чыгарган үч гана өлкө бар алар; Литва, (80%), Франция (78%), Бельгия (57%). АКШ да анын үлүшү 25%, Россияда 15%.

6) Исландия үйлөрдү жылтыруучу табигый ысык суулар менен камсыз кылуучу бирден бир өлкө. Бул максатта олконун борбор шаары – Рейкьявикте еткөн кылымдын 30-жылдарынан баштап көлмелөр курулуп, атайын тутүктөр менен керектөөчүлөргө ысык суу жиберилген. Исландия геотермик суу менен жылтылган жайларда өстүрүлген алма, помидор жана башка жашылчалар, жада калса банан менен да өзүн-өзү камсыз кыла алат.

7) Данияда 4 мингеге жакын жел курулмалары иштеп, алар жалпы электр энергиясынын 4–5% ин берет. 2030-жылга чейин ал энергияны иштетип чыгаруу 25–30% га жетиши мүмкүн. Ошол эле убакта атмосферага көмүртек-тин чыгышын эки эсеге чейин қыскартууга болот. Кийинки кездерде бул корсөткүч боюнча Данияны Германия басып отушу мүмкүн, анткени анда дүйнөдөгү эн чон «жел энергетикалык паркы» курулду.

8) Адам коомунун тарыхында 130 мин галтын казылыш алынган. Азыр эн көп алтынды казып алган өлкөлөр: ТАР (450 г), АКШ (350 г), Австралия (300 г), Канада (170 г), Кытай (160 г), Россия (130 г). 1990-жылдарда алтын казып алуу тез темпи менен Австралиядада жана Кытайда есө баштаган, ал эми ТАР менен Россияда азая баштаган.

9) Дүйнөдө болот эритүүде 100 млн тдан 200 млн т га жетиши үчүн 24 жыл талап кылынган (1927–1950), 200 млн тдан 300 млн т га жетүү үчүн 8 гана жыл керек болгон (1950–1958); Болот эритүү 1964-жылы – 400 млн т, 1968-жылы – 500 млн т, 1970-жылы – 600 млн т, 1973-жылы – 700 млн т, 2009-жылы 1000 млн тдан ашкан.

10) 1950-жылы дүйнөдө 10 млн автомобиль чыгарылса, 1970-жылы – 30 млн, 1990-жылы – 48 млн, 2000-жылы 58 млн, 2009-жылы 73 миллион ашкан.

Жылына 73 млн автомашина чыгарылса, анда күнүгө автомобиль заводдорунун конвейеринен 200 мин машина чыгат экен. Бирок, жылына 30 млн автомашина таштандыларга түшөөрүн эске алуу керек.

11) Индияда киши башына жылына 3 кг кагаз чыгарылса, дүйнө боюнча орто эсеп менен 45 кг, Европа өлкөлөрүндө 200 кг, ал эми Финляндияда – 2300 кг кагаз чыгарылат.

12) 1984-жылы Индиянын Бхопал шаарында американлык компанияяга тиешелүү химия заводунда авария болгон. Натыйжада 5,3 мин киши каза тапты, ондогон мин киши жабыркады. Бул окуя Гиннесстин китебине абанын эн чон катастрофалык булганышы катары кирип калды.

13) Айыл чарбасы Батыш Европада жана Японияда өтө механикалашкан жана химиялашкан. 1990-жылдарда Японияда 1000 га айдоо жерге 450, ГФРде – 200, Италияда – 150 трактор туура келген. Минералдык жер

семирткичтер 1 га жерге бардыгынан көп Нидерландияда (550 кг), Бельгия менен Японияда (400 кг), ГФР де (390 кг) чачылат.

14) Буудай апрель – июн айларында АКШнын түштүгүндө, Жер Ортолук дениздин жәэгинге, Кытайда жана Индияда, июль – августта АКШнын калтган аймактарында жана Европада, Канадада, декабрь – мартта Аргентинада, Австралияда жана Жаны Зеландияда орулат.

15) Кофе естүрүп жана аны сатуу менен 25 млн калк оокат кылат. Кофени 50 өлкө экспорттойт. Наркы жана аны сатуу буюнча азық-түлүк товарларынын ичинен буудайдан кийинки экикич орунда кофе турат. Латын Америкасында даамы менен айырмаланган кофенин «арабика» деген сорту естүрүлөт. Африка менен Азияда болсо бат эрий турган кофенин сорту «робуста» естүрүлөт.

16) Дүйнедө жылыша 425 млн г момө-жемиш чогултулат; анын 65 млн тоннасы апельсин (бардыгынан көп Бразилия менен АКШда), 60 млн тоннасы банан, 57 млн тоннасы жүзүм, 55 млн тоннасы алма, 46 млн тоннасы дарбыз жана кокос, 22 млн тоннасы манго, 16 млн тоннасы мандарин, 13 млн тоннасы алмурут, 10 млн тоннасы лимон.

17) Дүйнолук жүк ташууга 200 миңден ашык локомотив, бир нече миллион вагон, 700 млнго жакын автомобиль, 80 мин кеме, 15 мингө жакын рейстик самолёт катышат. Бардык транспорттук каражаттардын жүк ташуу колемү 1,5 млрд тоннага жетет.

18) Тез жүрүүчү темир жол магистралдарын куруу буюнча зор ийгиликтерге Франция менен Япония жеткен. 1990-жылы Францияда пассажирдик поездин ылдамдыгы буюнча (саатына 515 км) рекорд көюлган. Японияда 1999-жылы магнит жаздыктын үстү менен жүргөн поезддин ылдамдыгы саатына 552 кмгө жеткен. Кадимки тез жүрүүчү поездини 200ден 250 кмгө, кээде 300 кмгө чейин жетет.

19) Үндөн тез учуучу самолёттор (англия-француздук «Конкорд» жана советтик Ту-144) откон кылымдын 60-жылдарында эле курулган, бирок, ар кандай себептер менен пайдалануудан алынып ташталган. Бирок, 1990-жылдарда эксперименттик учуулар кайра башталган. 1995-жылы «Конкорд» реклама үчүн дүйнөнүй айланган учууну баштап, 6 жерге конуп, Жерди айланып учуп, Нью-Йорктон Нью-Йоркко чейинки маршрут буюнча 40217 км аралыкты басып откан. Бул аралык 31 saat 27 минут 40 секунда убакытты талап кылган. Лондон менен Нью-Йорктун арасын «Конкорд» 3 saat 40 минутте басып откон. 2003-жылдын аягында «Конкорддун» учуусу дагы токтоду, антикени аларды пайдалануу кымбатка түшөрү аныкталды. Россияда Ту-144 самолёттүн синоолор улантылып, анын негизинде крейсерлик ылдамдыгы саатына 2300–2500 км боло турган Ту-244 самолёттүн куруу иштелип жатат.

20) Автомобилдешүүнүн дөңгөлү бир женил машинага канча киши туура келе турғандыгы менен мүнөздөлөт. Бул көрсөткүч 1950-жылы 46, 1970-жылы 18, 2000-жылы 9 киши болгон. АКШда бир машинага 2ге жетпеген киши, ГФР, Франция, Улуу Британияда 2ден 3ке чейин, ал эми Кытайда – 300 киши туура келет.

21) Батыш Европадан Японияга кеткен транзит жүктөрү КМШнын аймагы аркылуу Транссибир «көпүрөсү» – Транссибир темир жолу аркылуу эн узун (9322 км) жолду басып, Находка жана Восточный портторуна келип, андан ары дениз жолу менен Иокогамага барат. Бул жолдун узундугу 13 мин км, эгерде Батыш Европадан Суец каналы аркылуу жүрсө – 20 мин км, ал эми Африканы айланып барса – 26 мин км жол басмак.

22) Ла-Маниш кысыгы аркылуу суткасыны – 800, Эресун аркылуу – 175, Гибралтар аркылуу – 200, Ормуз аркылуу – 100, Малакка аркылуу 80, Босфор аркылуу – 40 кеме отот. Ла-Маниш кысыгынын терендиги 24–30 м, Каттегат – 26 м, Босфор – 27 м, Малакка – 25 м. Эн чон танкерлер Пере булунуулан Батыш Европадын карай барганды Франция менен Уллуу Британиянын батыш жәэктегерине, Японияга Малакка кысыгы аркылуу эмес, теренирәек Зонд жана Макасар кысыктары аркылуу отот.

23) Дүйнөдөгү эң чон аэропорттордун алтоосу АКШда, алардын ичинде Атланта шаарынын (жылына 80 млн жүргүнчүнү тейлейт), Чикаго шаарынын (жылына 73 млн), Европада Лондондун «Хитроу» (жылына 65 млн жүргүнчү), Франкфурт-на-Майнедеги «Рейн-Майн» (жылына 50 млн), Париждеги «Шарль-де-Голь» (жылына 48 млн) аэропорттору белгилүү. Токиодогу «Ханеда» аэропорту жылына 56 млн жүргүнчү кабыл алат. Москвадын «Шереметьево» аэропорту жылына 11–12 млн жүргүнчү тейлейт.

24) Норвегиянын дениз флотунун көбү чет алдик порттордун ортосунда кире тартып жүрушет. Ал өлкөнүн миңдеген кемелери өз өлкөсүнүн портторуна бир да жолу кирген эмес.

25) Батыш Европадан жылына 1 млндон ашык автомобиль уурдалып, башка жака сатылат же запастык болуктерге болуп алышат. Россияда жылына 100 мин автомобиль уурдалат.

26) Гинес Китебине 2001-жылы рекордсмен катары узундугу 311 м, туурасы 48 м, жүк көтөрүмдүлүгү 142 мин т болгон Кытайдын «Мореплаватель» кемеси кирген, ал өзүнүн бортуна 3114 жүргүнчүнү жана 1181 кишиден турган командастын кабыл алган. Бирок, кийинчөрәек Франциянын Сен-Назер шаарындагы верфде дүйнөдөгү эң чон лайнер курулган. Анын бийиктеги 23 кабаттуу үйдөй, узундугу 345 м. Анын 15 катар палубасында эс алуучу аянттар, ресторандар, бий залдары, сүуда сүзүүчү бассейндер жайгашкан.



### **Билимге жана билгичтинке ээ болуу блогу (тапшырмалар)**

1. 23-сүрөттү талдап көргүле. XX кылымдын ичинде ар түрлүү энергия-ресурстарды пайдаланууда кандай озгоруулар болду жана алардын чектерин аныктагыла. Тиркемедеги таблицага таянып ар кайсы өлкөлөрдөгү негизги энергия-ресурстардын киши башына керектөө дөнгөзлигин аныктагыла. Ушул көрсөткүчтөрү боюнча чон айырмачылыктары бар өлкөлөрден мисал көлтиргиле.
2. Окуу китебиндеги материалдарды, сүрөттөрдү жана таблицаларды пайдаланып, нефть өнер жайына кенири мунездөмө бергиле. Нефть өндүрүп алуучу алдынкы он өлкөнү атагыла, нефть «көпүрелөрдү» аныктагыла.

3. Окуу китебиндеги материалдарды, сүрттердү жана таблицаларды, атласты пайдаланып, газ өнер жайына кенири мұңәзәмә бергиле. Дүйнөдөгү газ чыгаруучу алдынкы он өлкөн атагыла. Дүйнөлүк чарбаны мұңәзәдеңүн типтүү планын пайдаланғыла.
4. Окуу китебиндеги материалдарды, сүрттердү, таблицаларды жана атласты энергетика карталарын пайдаланып, көмүр өнер жайына кенири мұңәзәмә бергиле. Көмүр казып алуучу алдынкы он өлкөн, «көмүр көпүрөлөрүн» атагыла; муну менен байланышкан кандайдыл элестер пайда болду? Дүйнөлүк чарбаны мұңәзәдеңүн типтүү планын пайдаланғыла.
5. Окуу китебиндеги тексттин, тиркемедеги таблицаларды, атластагы дүйнөлүк энергетика карталарын пайдаланып, дүйнөлүк электр-энергетиканы мұңәзәдең бергиле. Тұндук өлкөлөрү менен Тұштұқ өлкөлердүн ЖЭС, ГЭС, АЭСтериндеги электр-энергиясының индүрүүн салыштыргыла.
6. Дүйнөдө кайсы жер менен тоокен өнер жайынын продукциясын ташый турган «темир жол көпүрөлөрү» пайда болғонун талдагыла.
7. Окуу китебиндеги тексттин, сүрттердү, тиркемедеги таблицаларды пайдаланып, дүйнөдөгү кара металлургияны мұңәздөгүле. Дүйнөлүк чарбаны мұңәзәдеңүн типтүү планын пайдаланғыла.
8. Тұстүү металлдын атластагы картасын карап туруп, дүйнөдө кайсы өлкө оор, тұстүү металлды зритүү боюнча алдыда экенин аныктагыла. Ошол эле картадан алюминий өнер жайынын – 1) езүнүн ички чийки заттарына же 2) ташылып келген чийки заттарга кез карандылығын аныктагыла. Тиркемедеги таблицаларды да пайдаланғыла.
9. Атластагы машина куруунун карталарын, тиркемедеги таблицаларды жана окуу китебиндеги материалдарды пайдаланып, дүйнөдөгү машина куруунун географиясына мұңәзәмә бергиле. Дүйнөлүк чарбада бул тармактын бирдей жайгашпагандығына мисал келтиргиле. Ошол эле картадан машина курууну системалаштырган «Машина куруунун дүйнөдөгү деңгәзли боюнча өлкөлердүн топтору» – деген темада деңгеринерге таблица түзгүлө. Өлкөлердүн төрт тобун аныктагыла.
10. Химия өнер жайынын атластагы карталары боюнча бул тармактын негизги белгилерин аныктап, окуу китебинин материалдарын конкреттеширгиле. Тиркемедеги таблицаны да пайдаланғыла.
11. Атластагы дүйнөнүн текстиль өнер жайынын картасынан бул тармактын жайгашуусунун негизги белгилерин аныктап, окуу китебиндеги материалдарды конкреттеширгиле. Тиркемедеги таблицаны да колдонгула.
12. Окуу китебиндеги материалдарды, сүрттердү, тиркемедеги таблицаларды жана атластагы айыл чарбасынын карталарын пайдаланып, дан есүмдүктерүнүн дүйнө боюнча тараалышын мұңәздөгүле. Буудай жана күрүч боюнча алдынкы он өлкөн атагыла.
13. Окуу китебиндеги материалдарды, сүрттердү, тиркемедеги таблицаларды жана атластардагы айыл чарбасынын картасын пайдаланып, деңгеринерге системалаштырылған мал чарбасы жөнүндө төмөндөгүдей таблица түзгүлө.

Мал чарбасынын тармактары	Мал баккан өлкөлөр
а) Бодо мал б) Чочко в) Кой	

**Мал чарбасынын мындай жайгашуусун силер кандай түшүндүрсүнөр?**

14. Атластагы дүйнөлүк транспорттун картасын пайдаланып, Европанын, Азиянын, Африканын, Американын, Австралиянын жана Океаниянын транспорт менен камсыз болуусун салыштырып көрсөткүлө. Темир жол транспорту такыр жок өлкөлөрдүн мисалын көлтиргиле.
15. Тиркемедеги таблицаны колдонуп, дүйнөдөгү соода флотунун тоинажы буюнча алдынкы он елкөнү атагыла. Кеме жүрүүчү негизги багыттарды аныктагыла. Дүйнөлүк ири портторду аныктап, алардын географиясын түшүндүргүло.
16. Тиркемедеги таблицаны, сүрттөрдү пайдаланып, окуу китебиндеги материалдардан туристтик бум жөнүндөгү маалыматтарды тактагыла. Дүйнөдөгү туристтер көп барага региондорду атагыла.
17. 1. (Дептер менен иштөө) Окуу китептеги текстти, тиркемедеги таблицаларды, сүрттөрдү пайдаланып «Өнер жай жана айыл чарба продукциялырын чыгаруу буюнча биринчи, экинчи, үчүнчү орундағы өлкөлөр» – деген диаграмма түзгүлө. Бул диаграмманы талдал жатып, кандай суроолорду берсе болот? 2. Бул теманы окуганда окуу китебинин жана атластын карталарын пайдалантсанынар. Ал карталарда картографиялык ыкмалардын кайсынысы колдонулган жана алардан кандай маалымат алууга болот? 3. (Дептер жана контур карта менен иштөө.) Окуу китебинин текстине, сүрттөргө жана атластагы карталарга таянып, «Өнер жай жана айыл чарба продукцияларын экспортко чыгарган башкы өлкөлөр» – деген таблицаны түзгүлө. Силердин оюнарча, аталаң экспорттук товарлар өлкөнүн эл аралык адистешүүсүнүн натыйжасы деп айтууга болобу? Ал өлкөлөрдү контурдук картага түшүргүлө. 4. (Дептер менен иштөө.) Бул курстан алган билимдин негизинде жана мурдагы география курстарынын маалыматтарына таянып, «Өнер жайдын, айыл чарбасынын жана транспорттун айланы чөйрөгө тийгизген таасири» – деген системалаштырылган таблица түзгүлө.

1-толтогу тармактар	2-толтогу тармактар	3-толтогу тармактар	4-толтогу тармактар
Айланы чөйрөнүн бардык же көп компоненттерине таасирин тийгизет	Көп учурда абаны булграйт	Көп учурда сууну булграйт	Көп учурда топурак кыртышын бузат

Окуу китебиндеги текстке таянып, географиялык мисалдар менен системалаштырылган таблица түзгүлө.

**Өзүн-өзү жана бири-бирин текшерүү блогу**

**Төмөндөгү суроолорго түшүндүрмө бергиле**

1. ХХ кылымда дүйнөлүк отун энергетикалык балансын түзүлүшүндө кандай жана эмне үчүн өзгөрүлөр болду?
2. Эмне үчүн нефтини казып алуучу район менен керектөөчү райондун ортосунда аймактык чон айырмачылыктар пайда болду?
3. Эмне үчүн машина куруу жана химия онөр жайы боюнча еңүгүп келе жаткан өлкөлөр туташ «ак так» болуп калган?
4. Дан өсүмдүктөрүнүн жайгашуусунун негизги белгилери кандай?

**Силер кандай ойлойсунар?**

1. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасынын түзүлүшүндөгү кен казып алуучу өнер жайынын тармактарынын үлүшү менен өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасындагы ал тармактын үлүшүнүн төмөндөшүнүн кандай байланышы бар? Булар эмнени күбөлөндүрүп турат?
2. Ири дениз портун өлкөнүн дүйнөлүк чарбадагы экономикасынын абалын көрсөткөн өзүнчө бир барометр деп айтууга болобу?
3. Ф. Энгельстин айтуусу боюнча эмне учүн Атлантика океаны «дүйнөлүк сооданын улуу жолу болуп калды»?



**Силер билесинерби?**

1. Төмөнкү саналган өлкөлөрдөн кайсылары көмүр казып алуу боюнча дүйнөдө бириңчи эки орунду ээлейт: Канада, Кытай, Улуу Британия, Россия, Польша, АКШ.
2. Төмөнкү саналган өлкөлөрдүн кайсынысы металлды көп эритет: а) кара металлды, б) түстүү металлды, в) кара жана түстүү металлдарды – Россия, Украина, Канада, Замбия, Чили, Малайзия, Япония, АКШ.
3. Төмөнкү саналган өлкөлөрдүн кайсы бешөө буудай экспорттоочу өлкөлөргө кирет: Аргентина, Улуу Британия, АКШ, Индия, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Индонезия, Египет.
4. Төмөнкү өлкөлөр маддын кайсы түрү боюнча бириңчи орунда турат: Кытай, Индия, Австралия.
5. Төмөнкү саналган өлкөлөрдүн кайсы үчөө дүйнөдө эн ири дениз флотко ээлик кылат: Улуу Британия, АКШ, Греция, Франция, Япония, Либерия, Панама, Норвегия.



**Төмөндөгү тапшырмаларды практика жүзүндө аткарғыла**

1. Контур картага төмөнкү өлкөлөрдү картаны карабай туруп түшүре аласынарбы? Польша, Румыния, Грекия, Филиппин, Малайзия, Корей Республикасы, Либерия, Замбия, Чили, Панама.
2. Кийинки терминдерге түшүндүрмө бергиле: эн жаны тармак, традициялык эмес (альтернативалык) энергиянын булагы, контейнерлештируү, эркин экономикалык зона (ЭЭЗ).

3. Негизги беш нефти казып алуучу өлкөлердү катарга тизгиле (чондон теменге карай): 1) Мексика, 2) АКШ, 3) Иран, 4) Россия, 5) Сауд Арабиясы.
4. Негизги беш электр-энергияны көп өндүргөн өлкөлердүн тизмегин тизгиле (төмөнден жоргуу карай): 1) Россия, 2) Япония, 3) АКШ, 4) Кытай, 5) Канада.
5. Машина куруу тармагы жакшы өнүккөн жана начар өнүккөн өлкөлерден экиден мисал келтиргиле.
6. Картадан дүйнөдөгү эн чон портту көргөзгүлө жана Европанын, Азиянын, Түндүк Американын экиден чон портторуу атагыла.
7. Кийинки сүйлөмдөрдүн тууралыгын аныктагыла, туура эмесин туура кылып ондогула: өндүрүп алынган нефтинин көпчүлүгүн ал өлкөлөрө озүлөрү керектейт; Япония экономикалык жагынан жакшы өнүккөн Батыштын өлкөлөрүнүн ичинен болотту көп эриткен өлкөлөрө кирет; Дүйнө боюнча күрүчтү жыйноонун  $\frac{9}{10}$  бөлгүгү Азия өлкөлөрүнүн туура келет; дүйнөлүк темир жолдун жалпы узундугу эн эле тез өсүп жатат; Австралиянын экспортунда машина жана ар кандай жабдуулар үстөмдүк кылат.
8. Кийинки сүйлөмдөрдөгү калтырылыш кеткен сөздөрдү ордуна койгула. Дүйнөдө машина куруу өнөр жайынын ..... сыйктуу негизги региондору калыштанды. Дан өсүмдүктөрү бардык иштетилген аянттардын ..... бөлүгүн эзлэйт жана алардын ичинен озгочо ..... белгилесе болот.

#### **5-теманын суроолорунун ачыкчы**

**Эмнени эстеп калыш керек?**

1. Кыргызстандын эл чарбасынын түзүлүшү жана тармактар аралык өндүрүш комплекстеринин географиясы (9-класстын географиясы) 2. Материктердеги жаратылыш зоналарынын жайгашуусу (7-класстын географиясы). 3. Океандагы чарбалык иштердин түрлөрү жана анын байлыктары (7-класстын географиясы). 4. Маданий өсүмдүктөрдүн пайда болушу (7-класстын биологиясы). 5. Нефтинин, жаратылыштагы темирдин, алюминийдин жана жер се-мирткичтердин курамы жана касиеттери (9–10-класстардын химиясы).
6. Дүйнөлүк жаратылыш ресурстарынын географиясы жана аларды пайдалануудагы экологиялык көйгөйлерү (10-класстын географиясы, 11-классты геоэкологиянын негиздери). 7. Аймактык жаратылыш комплекстеринин (АЖК), аймактык өндүрүш комплекстеринин (АӨК), иштетүүчү жана казып алуучу өнөр жайынын, материал жана энергия керектөө мүмкүнчүлүгүнүн, өнүгүүнүн интенсивдүү жана экстенсивдүү жолдорунун, отун-энергетикалык баланстын, конструкциялык материалдардын, экспорт, импорт жана жүк айлануунун түшүнкүрөүн жана терминдерин.

**Эмнени өздөштүрүү керек?**

#### **5-теманын негизги идеяларын**

1. ИТРдин убагында өндүрүгүч күчтөрдүн географиясына илимий-техникалык прогресс улам күчөгөн таасириин тийгизет.

- Бир дагы өлкө, канчалык чон болсо да бүткүл дүйнөлүк экономикалык мамилесиз өнүгө албайт.

### **5-төмөнкүлгү негизги түшүнүктөрүн**

- Дүйнөлүк отун-энергетикалык, металлургиялык, машина куруу, химия, текстиль өнер жайларынын курамы жана негизги белгилери.
- «Жашыл революция» жөнүндө түшүнүк.
- Дүйнөлүк дыйканчылыктын жана мал чарбачылыктын курамы жана негизги белгилери.
- Кургактыктагы, сүүдагы жана абадагы транспорттун дүйнөлүк курамы жана негизги белгилери.
- Дүйнөлүк экономикалык мамилелердин курамы жана негизги белгилери.
- Теманын негизги сездерүү: эски тармак, жаңы тармак, эң жаңы тармак, дүйнөлүк энергетикалык кризис, альтернативалык энергиянын булагы, дүйнөлүк чийки заттын кризиси, «тоо көндөн улуу өлкөсү», товардык айыл чарба, көркөтөөчү айыл чарба, агробизнес, дүйнөлүк транспорттук система, дүйнөлүк порт, ачык экономика, эркин экономикалык зона, түз инвестиция.

### **Эмнени билүү көрөк?**

- Типтүү планды колдонуп дүйнөлүк чарбага мүнәздөмө берүүнү.
- Дүйнөлүк чарбаны жайгаштыруу үчүн, жайгашуунун факторлору менен эл аралык адистешүүнү эске алууну.
- Ар кандай катышта окуу китебинин текстин, статистикалык материалды, карталы, графиктерди, дүйнөлүк чарбанын тармактарын мүнәздөө үчүн пайдаланып, дүйнөлүк чарбаны системага салып салыштырууну жана жыйынтыктоону.
- Ар кандай булактардын негизинде ар түрдүү табликаларды түзүүнү.
- Окулган китептин (главанын) негизинде кыскача реферат жазууну.

### **Оз алдынча даярдануунун ыкмаларын үйрөнүү үчүн көнештер**

#### **Дүйнөлүк чарбанын тармактарын мүнәздөөнүн планы**

- Дүйнөлүк чарбада тармактын ролу жана анын курамы, анын өнүгүүсүндө ИТРдин мааниси.
- Тармактын отун жана чийки заттар ресурстары, алардын жайгашуусу.
- Өндүрүш продукциясынын өлчөмү жана анын географиялык региондор боюнча белгүнүшү.
- Башкы өндүрүгүч өлкөлөр.
- Өндүрүштүн башкы райондору жана борборлору; ошол райондо алардын жайгашып калышынын факторлору.
- Тармактын өнүгүүсүнө байланышкан экологиялык проблемалар.

## II Бөлүм

# ДҮЙНӨНҮН РЕГИОНДОР БОЮНЧА МУНЭЗДӨМӨСҮ

### ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЕВРОПА (КМШдан тышкary)

Чет өлкөлүк Европа  $5,4$  млн км<sup>2</sup> аянтты ээлеп, анда  $520$  милион ашык калк жашайт жана  $40$  эгемендүү мамлекет орун алган. Чет өлкөлүк Европа эли, жалпы тарыхы, саясий, экономикалык, маданий бирдиктүү мамилелери менен айырмаланган дүйнөлүк цивилизациянын очогунун бири. Географиялык улуу ачылыштардын, онор жайлык тоңкөрүштердүн, шаар агломерацияларынын, эл аралык экономикалык интеграциялардын мекени. Азыркы кезде «европацентризм» откөн чакка кетсе да, бул регион дүйнөлүк саясатта жана экономикада бир кыйла маанилүү ролду ойнойт.

Каралып жаткан аймак түндүктөн түштүккө карай (*Шпицберген аралынан Крит аралына чейин*)  $5$  миң кмге, батыштан чыгышка карай  $3$  миң кмге созулат. Мында аянты өтө чакан өлкөлөр да бар. Мисалы, Монако  $2$  км<sup>2</sup> гана аянтты, ал эми Сан-Марино  $61$  км<sup>2</sup> аянтты ээлэйт.

#### § 19. Чет өлкөлүк Европанын жалпы мунездемесү

##### 1. Чет өлкөлүк Европанын аймагы, чек аралары, географиялык абалы.

Чет өлкөлүк Европанын экономикалык-географиялык абалы (ЭГА) эки негизги белгиси менен айырмаланат. *Биринчиси*, бул өлкөлөрдүн бири-бирине жакын жайгашуусу, аймагынын салыштырмалуу чакандыгы, транспорттук жакшы байланышы жана кошупна өлкөлөрдүн арасындагы чек араларда табийттүү тоскоолдуктардын жоктугү.

Экинчиден, көп өлкөлөрдүн денизге жакын жайгашышы жана дениз жолдорунун жакындыгы. Улуу Британиянын, Нидерландиянын, Даниянын, Норвегиянын, Исландиянын, Португалиянын, Испаниянын, Италиянын, Грециянын байыртан берки турмуштары дениз менен байланышкан дыгында.

Региондун саясий картасы уч жолу кескин өзгөрүүгө туш болгон. Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийин жана андан кийинки окуялардын натыйжасында (Германиянын биригиши, Балтия өлкөлөрүнүн өз алдынча



Ватикан

булушу, Югославиянын тарашы, Чехословакиянын болунушу, Чыгыш Еуропанын өлкөлөрүнүн саясий түзүлүштерүнүн өзгөрүшү) саясий карта бир канча өзгөрүүгө учурады. 1990-жылдардын аягында көп өлкөлөрдө консервативдик партиялардын ордуна социал-демократиялык партиялар бийликтөө келген. Региондун саясий биригишине 55 өлкө мүчө болгон Европадагы коопсуздуктун жана кызметташтыктын уюмунун (ОБСЕ) аракети түрткүй болду. Европалык союздун (ЕС) мааниси жогорулоодо. Аны менен катар НАТОнун ролу сакталып жана күчөп жатат. Чет өлкөлүк Европа өлкөлөрүндө республикалык жана монархиялык бийлик, унитардык жана федерациялык мамлекеттер бар.

**2. Жаратылыш шарты жана ресурстары.** Чет өлкөлүк Европанын өнер жайынын жайгашуусуна кен байлыктарынын орун алган жерлери түрткү болгон. Бирок, алардын түндүктө же түштүктө жайгашуусу чоң айырмачылыктарды туудурат. Түндүк жагында Балтика калканына байланышкан рудалуу кен байлыктар менен отундуу көндер бар, Мисалы, ГФРдеги Рур жана Польшадагы Жогорку Силезия комүр бассейндери, Франциядагы Лотарингия жана Швециядагы Коруна темир, Түндүк дениздеги нефть көндери.

Региондун түштүк жагында магма жана чөкмө кен таштары басымдуулук кылат. Отун ресурстарынын запасы бул жакта азыраак. Ар бир өлкөдөгү кен байлыктардын «комплекстүү эместиги» анын тектоникалык түзүлүшүнө байланыштуу. Чет өлкөлүк Европа гидроэнергетикалык ресурстарга бай, бирок алар Альп, Скандинавия жана Динара тоолорунда топтолгон. Ал ресурстар азыркы мезгилде дәэрлик толугу менен пайдаланылып жатат.

Региондун жаратылыш шарты айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн бир кыйла ынгайлуу. Айдо жерлерди көнөйтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан, жерге болгон мұктаждық өсүүде. Нидерландияда дениз жәэгин кургатып пайдалануу иштери көптөн бери улантылууда.

Мисалы, Нидерландияда дамбалар жана плотиналардын жардамы менен жүздейген жылдардан бери дениздин жәэгин кургатуунун натыйжасында өлкөнүн аймагы <sup>1/3</sup>ге көнөйтген. «Кудай жерди жаратса, голландиялыктар – Голландияны жараткан» – деп жөн жерден айтылган эмес. Мурда дениздин булуңу болгон Эйсельмер көлүн азыр кургатып бүтүрүштү. Жәэкти толук коргай турган «Дельтаплан» курулушун аяктасты.

Чет өлкөлүк Европанын агроклиматтык ресурстары, анын жеринин түндүгү мээлүүн, түштүгү субтропиктик алакттарда жайгашканыгы менен аныкталат. Жер Ортолук денизинин жәэгиндеги айдо жерлер сугатты талап кылат. Сугат жерлердин көбү Испания менен Италияда.

Токой чарбасын өнүктүрүүгө Швеция менен Финляндиянын аймактары ынгайлуу. Алардын аймагындағы түздүктөр, дөңсөөлөр жана too қыркалары токой менен канталган. Токой айыл-қыштактарга чейин жетет.

Чет өлкөлүк Европа башка жаратылыш ресурстарына да бай. Анын ичинде ар түрдүү рекреациялык аймактар да көп.

### 3. Калкы: өсүшү, миграциясы, улуттук курамы, урбанизациясы.

Кийинки жылдарда Батыш Европанын калкы эн зле жай өсүп жатат. Анын себеби, региондун калкынын өсүп толукталышынын татаал демографиялык қырдаалга туш келиши. 15 өлкөдө калктын саны, демографиялык саясаттын көргөн чараларына карабастан депопуляцияга кабылдан кыскарууда. Мында депопуляция жаштық-жыныстық пирамиданын турпатына да өз таасирин тийгизип, анын төмөн жагы ичкерип калды. Ошону менен бирге калктын жаш курагы өзгөрүп, улгайгандардын үлүшү көбейүп жатат.

ООНдун болжолу боюнча XXI кылымдын орто ченинде көп өлкөлөрдүн калкы азайышы ыктымал.

Мындай абал тышкы миграцияда Батыш Европаның үлүшүн кескин азайтты. Географиялык улуу ачылыштардын мезгилиндеги миграциянын очогу болгон Чет өлкөлүк Европа азыр эмгек иммиграциясынын очогуна айланды. Бул учурда ал жерде 20 млнго жакын чет элдик жумушчулар, үй-бүлесү менен жарапандык укукка ээ болбой (немецче «гастарбайтерлер») жашап жүрөт. Алардын көбү Германияда (7 млндон ашык).

Эмгек мигранттарын кабыл алган өлкөлөр кошумча арзан эмгек ресурстарынын булагына ээ болду. Мигранттардын келиши ал өлкөлөрдөгү калктын өсүп толукталышына жана жаш курактарына он таасирин тийгизет. Ошону менен катар, алар өлкөнүн калктынын сапатын начарлатып, көптөгөн социалдык проблемаларды туудурат. Кийинки мезгилдерде жергиликтүү калкменен мигранттардын ортосунда кагылышуулар да байкалууда.


Улуттук курамы жагынан Батыш Европанын калкы салыштырмалуу бир кылка. 62 улуттун көпчүлүгү индиевропа тил түркүмүнө кирген тилдерде сүйлейт. Славян, роман, герман тил топторунда ошош сөздөр көп. Ошол эле сапаттар урал түркүмүнө кирген тилдерде да байкалат. Ошону менен бирге, миндеген жылдар бою калыптанган тил топторунда бир улуттуу өлкөлөр менен катар көп улуттуу мамлекеттер да бар, аларда улуттар аралык мамилелердин курчушу байкалат. Мисалы, Улуу Британияда ошондой «ысык точка» Түндүк Ирландия (Ольстер), Испанияда Басктардын өлкөсү, Бельгияда фланандыктар менен валлондордун пикир келишпестиктери, Сербияда сербдер менен албандардын чатагы, Балтия өлкөлөрүндөгү «титулдук» улуттар менен орустардын пикир келишпестиктери.

Көп улуттуу өлкөлөрдөгү чатаксыз жашоонун үлгүсү – Швейцария Конфедерациясы.

Чет өлкөлүк Европада басымдуу болгон дини – христиан дини. Түштүк Европада христиан дининин католик агымы, Түндүк Европада – протестант агымы басымдуулук кылат. Римдин борборунда дүйнөлүк католицизмдин ордосу – Ватикан орун алган. Кийинки мезгилде мусулман өлкөлөрүнөн келген мигранттар Чет өлкөлүк Европада «исламдык фактордун» күчешүнө алып келүүде.

Батыш Европа калк жыш жайгашкан региондордун бири. Мында 1 км<sup>2</sup> аянтка 100 кишиден туура келет. Калктын жайгашуусу алгач шаар географиясы менен аныкталат. Урбанизациянын дөнгөзүлүү бол жерде етө жогору. Шаар тургундарынын үлүшү орто эсеп менен 74%, ал эми кээ бир өлкөлөрдө 80% ке чейин жетет. Акырындал мин жылдар бою батыш европалык типтеги шаарлар калыптанган. Алардын тамыры байыркы Рим империясына жана орто кылымга жатат.

Мындай шаарлардын борборунда башкы аяит – ратуша жана собор менен, ал жерден түш тараапка турак жайлар, дүкөндөр, тар көчөлөр куруулган. Эски шаарларда тарыхый архитектуралык эстеликтер сакталып калган. Кал-




Франция (Гренобль шаары)

ган жактарында жаны курулуштар курулган. Чет өлкөлүк Европаның эски шаарларынын көбү дүйнегө кенири белгилүү.

Көп жылдар бою Чет өлкөлүк Европаның урбанизациясынын, өзгөчө белгилери калктын чон шаарларда жана шаар агломерацияларында топтолушу болгон. Алардын эн чондору – Лондон, Париж, Төмөнкү Рейн менен Рур агломерациялары. Өткөн кылымдын 70-жылдарындагы агломерациялардын кескин өсүшүнөн кийин, калк чон шаарлардын чет жакаларына, андан кийин алысқы чакан шаарларга көчө баштаган. Натыйжада Лондондун, Париждин, Гамбургдун, Венанын, Миландын жана башка шаарлардын борбордук болугүнүн калкы турукташкан же ақырындан азая баштаган. Бул процесс – субурбанизация деп аталат.

Субурбанизациянын бир нече себептери бар. Алар: турак жай фондунун иштен чыгышы, шаарлардын борборлорунда элдин эн көп топтолушу, айлана чөйрөнүн абалынын начарлашы, ишканаларды реконструкциялашкa орундуң жоктугу, көпчүлүк жумушчу орундардын шаардын четине которулушу, женил автомобилдердин көбөйшүү жана көпчүлүк үй-бүлөлөрдүн өз үйүндө жашагысы келгендиги. Бирок, бул урбанизациянын токтолушу дегендик эмес, тескерисинче ал эзетке карай умтулуп, улам айыл жерлерин камтып жатат. Азыр эзет калкынын  $\frac{2}{5}$  болугү гана айыл чарбасында эмгектенет.



Ирландия (Дублин шаары)

Ошол эле убакта калктын отурукташуусу жайылып, кенири урбанизацияланган райондорду жана зоналардын пайда болушуна шарт түзүлөт.

**4. Чарбасы: дүйнөдөгү орду, өлкөлөрдөгү айырмачылыктар.** Батыш Европа бирдиктүү регион катары дүйнөлүк чарбада өнөр жай өндүрүшүнүн өлчөмү, товар жана тейлөө иштерин сыртка чыгаруу, алтын жана валютанын запасы, эл аралык туризмдин өнүгүү деңгээли боюнча бириңчи орунда турат. Экономикалык кубаттуулугу жагынан Батыштын «чөн жетисине» ГФР, Франция, Улуу Британия жана Италия кирет. Ушул өлкөлөрде өндүрүштүн кенири тармактарын камтыган түрдүү комплекстер жайгашкан. Бул өлкөлөрдөгү өндүргүч күчтер кийинки мезгилдерде ГФРге оой баштады. ГФРдин экономикасындагы реиндустрялашшуу тезирээк өнүгүп, анын лидерлиги күч алууда. Улуу Британия болсо мурдагы «дүйнөлүк усталык» абалын жогото баштады.

Батыш Европанын башка өлкөлөрүнөн орчуундуу орунду Испания, Нидерландия, Швейцария, Бельгия жана Швеция ээлешет. Алдынкы төртөөнө караганда бул өлкөлөрдүн экономикасы кээ бир тармактар боюнча адистешип, дүйнөлүк рынокто же Европада кенири таанылган.

Чет өлкөлүк Европанын чакан жана орто чондуктагы өлкөлөрү дүйнөнүк экономикалык мамилелерге кенири тартылган. Экономикасынын ачыктыгы жағынан жогорку дөңгөлгө Бельгия менен Нидерландия жеткен. Регион-дун экономикалык картасында өзгөчө орунду Чыгыш Европа өлкөлөрү ээлейт. Алар 1980-жылдардын аяғында эски коомдук менчиктерди борборлоштуруп долбоорлоо системасынан рыноктук принципке багытталган системасына еткөн. Булар постсоциалисттик, мурда Советтер Союзуна багыт алса, азыр Чыгыш Европаны эмес, Батыш Европаны караган өлкөлөр. Мындай багыттын өзгөрүшү чарбанын тармактык жана аймактык түзүлүшүнө, тышкы экономикалык байланыштарына чон таасирин тийгизди.

**5. Өнер жайы: негизги тармактары.** Чет өлкөлүк Европадагы эл аралык географиялык әмгекти бөлүштүрүү анын 200 жылдан берки жана азыркы күндөгү өнер жайынын өнүгүшү менен аныкталган. Мисалы, регион металл иштетүүчү станокторду, өнер жай роботторун, так оптикалык приборлорду, автомобилдерди, тракторлорду, нефтпродуктударын, пластмассаларды, химиялык булагарды чыгаруу жағынан АКШдан алдыда турат.

**Машина куруу –** Европанын жетектөөчү тармагы жана анын мекени болуп эсептелец. Бул тармакка өнөр жайдын  $\frac{1}{3}$ , экспорттун  $\frac{2}{3}$  бөлүгү туура келет.

Чет өлкөлүк Европада өзгөчө – автомобиль куруу жакшы өнүккөн. «Рено» (Франция), «Фольксваген», «Мерседес» (ГФР), ФИАТ (Италия) «Вольво» (Швеция) маркалардагы автомобилдер дүйнөгө таанымал. Улуу Британияда, Бельгияда, Испанияда ж.б. өлкөлөрде «Форд-мотор» компаниясынын заводдору иштеп жатат. Европадагы автомобиль чогултуучу «Тойота», «Хонда», «Ниссан» заводдорун Япония курган. Машина куруу әмгек ресурстарына, илимий базага таянып, чон шаарларга, агломерацияларга, анын ичинде борбор шаарларга ыктайт. Бирок, машина куруунун көп тармактары, өзүлөрүнүн өзгөчө багыттары менен айырмаланат.

Мисалы, Улуу Британияда электротехникиянын, электрониканын, прибор жасоонун, авиа-ракета-космос өнер жайынын продукциясын өнүрүү боюнча Лондон району, станок жана автомобиль куруу боюнча Бирмингем району, текстиль өнер жайынын жабдуулары боюнча Манчестер району, кеме куруу боюнча – Глазго району адистешкен. ГФРдин, Бельгиянын, Нидерландиянын, Улуу Британиянын, Чехиянын дәэрлик бардык шаарларында машина куруу ишканалары жайгашкан. Батыш Европада машина куруудан кийинки экинчи орунда химия өнөр жайы турат. Өзгөчө бул тармак ГФРде жакшы өнүккөн. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин бул тармак негизинен таш жана күрөн көмүргө, калий жана аш тузуна, пиритке багыт жасап, кен байлыктардын чыккан жерлеринде жайгашкан, адистештириүүнүн көмүр, сууткетерге карай өзгөрүшүнүн натыйжасында, ал тармак нефтиге багыт алды.

Ири нефть-химия борборлору региондун батыш жагында, Темза, Сена, Рейн, Эльба, Рома дарыяларынын чаттарында өнүктү.

Чыгышы нефтиге багыт алыш, анда нефть иштетүүчү ири заводдору, нефть-химия комбинаттары, нефть жана газ куурлары курулду. Чехиянын, Словакиянын, Польшанын, Венгриянын нефть ылгоочу заводдору, нефть-техникалык комбинаттары Советтер Союзунан барган «Достук» нефть куурун бойлой курулган. Болгарияда ал ишканалар Кара дениздин жээгине салынган. Батыш Европанын отун-энергетикалык комплексинде Түндүк дениздин нефть жана газы менен Россиядан импорттолгон нефть менен газдын мааниси зор. Түндүк дениздин нефтиси жана газы бутактаган куурлар аркылуу көп өлкөлөргө жөнөтүлөт. Суюлтулган газ Алжирден танкерлер менен ташылып келинет. Бирок, кийинки мезгилде Россиядан келген газ Чет өлкөлүк Европанын 20 өлкөсүнө жеткирилет. Россиянын нефтиси куур аркылуу Норвегияга, Швейцарияга, ГФРге, Австрияга берилет. Кийинки мезгилдерде алюминий заводдорунун жайгашуусу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн дениз жолу менен алынып келген чийки заттарга ыкташкан. Жез эритүү өнер жайы ГФРде, Францияда, Улуу Британияда, Италияда, Бельгияда, Польшада жана Сербияда жакшы өнүккөн.

**Токой-жыгач өнөр жайы** биринчи кезекте чийки заттардын булагына жакын жайгашкан. Ошондуктан, Швеция менен Финляндия региондун «жыгач устаканасы» деген атка көнгөн.

**Женил өнөр жайы** аркылуу Чет өлкөлүк Европанын индустриялашусу башталган, бирок, азыркы мезгилде ал өзүнүн мурдагы маанисин жоготуп койду. Албетте, эски, өнөр жай революциясынын убагында калыптанган (Улуу Британиядагы Ланкашир, Йоркшир, Бельгиядагы Фландрия, Франциядагы Лион, Италиядагы Милан) жана XIX кылымда пайда болгон Польшадагы (Лодзи) женил өнөр жай ишканалары азыр да иштөөдө. Кийинки мезгилдерде женил өнөр жайы арзан жумушчу күчүнүн резерви сакталып калган Түштүк Европага көчө баштады. Португалия Батыш Европанын «тигүү фабрикасына» айланды, Италия бут кийим тигүү жагынан Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Кээ бир өлкөлөрдө эмерек жасоонун, музыка аспаптарын, айник жана металл буюмдарын, оюнчуктарды жасоонун байыркы салты сакталып калган.

**6. Айыл чарбасы.** Батыш Европа негизги айыл чарба продукциялар менен өз муктаждыгын камсыз кылыш кээ бир продукцияларды тышка да чыгарууга ынтызар. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин агрардык түзүлүшүндө жерге ээлик кылууда жана жерди пайдаланууда олуттуу өзгөрүүлөр болуп, майда дыйкан чарбаларынын ордуна ири адистешкен, жогорку кирешелүү, агробизнес системасы келди. Айыл чарба ишканаларынын негизги тибин жакшы механикалаштырылган фермалар түздү. Түштүк Европада помецкитик чарба сакталып, жерди пайдалануу майда дыйкан-

арендатордун мойнунда калды. Чет өлкөлүк Европанын айыл чарбасынын негизги тармактары – талаачылык менен мал чарбачылык, дайкандар экөөнүй айкалыштырып иштейт. Жаратылыш жана тарыхый шарттардын таасиринен, региондо айыл чарбасынын үч тиби калыптанган: 1) түндүк европалык, 2) ортоңку европалык, 3) түштүк европалык.

**Түндүк европа тибиндеги** чарбага негизинен сүт багытындагы мал чарбачылыгы жана аларды багуу үчүн тоот өсүмдүктөрүн өстүрүү мүнөздүү. Мынданай чарбачылык Скандинавияда, Финляндияда жана Улуг Британияда онуккен.

**Ортоңку европалык тибиндеги** чарбада сүт жана сүт-эт багытындагы мал чарбачылык, ошону менен бирге чочкочулук жана канаттууларды өстүрүү онуккен. Мал чарбачылыктын эн жогорку денгээли Данияга мүнөздүү, ал адистешүүнүн эл аралык тармагына айланды. Бул өлкө сүт, май, сыр, чочко эти жана жумуртка экспорттоо боюнча дүйнолук аренага чыкты. Ал өлкө «Европанын сүт товар фермасы».

Талаачылык калктын дайкандычылык продукциясына болгон керектөөлөрүн гана канаттандырыбастаң, ошондой эле мал чарбачылыгы менен да алектешнет. Айдоо жерлеринин көбүн тоот өсүмдүктөрү зэлэйт.

**Түштүк европалык тибиндеги** айыл чарбасында талаачылык үстөмдүк кылыш, мал чарбачылыгы экинчи маанигэ отөт. Талаачылыкта дан өсүмдүктөрү басымдуулук кылганы менен Түштүк Европа эл аралык эмгекти болуштуруүде жемиш, жүзүм, зойтун, жангак, тамеки, цитрус жана эфир майын чыгуучу өсүмдүктөрү менен таанылат. Жер Ортолук дениздин жээги «Европанын башкы бакчасы» – деген атка конгон. Мисалы, Испаниянын түштүгү, өзгөчө Валенсиянын тегереги испанча «уэрта» – «бакча» деп аталат. Бул жерде жемиш бактары, жашылча айдалыш, апельсин өстүрүлөт. Апельсинди экспорттоо боюнча Испания дүйнөдө биринчи орунду зэлэйт.

Грецияда болсо 90 млн зойтун дарагы бар. Зойтун багы гректердин символу болуп, Эллада мезгилиниен бери зойтун дарагынын бутагы тынччылыктын белгиси катары белгилүү.

Көп өлкөлөрдө айыл чарбасы бир тараптуу адистешкен. Мисалы, Дания, Швейцария сыр чыгарууга, Нидерландтыктар гүл, Германия менен Чехия пивого керектелүүчү арпа өстүрүүгө, Франция, Испания, Италия, Португалия жүзүм шарабын чыгарууга адистешишкен. Шарап, шампан, конъяктын эн мыкты маркалары ошол региондогу жерлердин аттары менен байланышкан. Балык уулоо боюнча Норвегия, Дания, өзгөчө Исландия белгилүү.

**7. Транспорту: негизги магистралдары жана жол түйүндөрү.** Региондун транспорттук системасы батыш европалык типке кирет. Ташуулардын алыстыгы боюнча бул система АКШнын жана Россиянын транспорттук системаларынан айырмаланат. Бирок, жүргүнчлөрдү ташууну камсыз кылуу жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Транспорттун жүрүшү-

нүн жүйүрлүгү жана эл аралык ташуулар боюнча да алдынкы орунда. Салыштырмалуу жакынкы аралыктарга автомобиль менен жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу ынгайлуу. Темир жолдор кээ бир өлкөлөрдө кыскарып, жанылары Чыгыш Европанын кээ бир өлкөлөрүндө курулууда (Польша, мурдагы Югославияга кирген мамлекеттер, Албания). Жолдорунун конфигурациялары эн татаал. Бирок, негизги магистралдары көндик жана узундук боюнча кетип, эл аралык маанилерге ээ. Мисалга, узундук жана көндик боюнча кеткен трансевропа магистралдары. 1) Брест – Париж, Берлин – Варшава, Минск – Москва, 2) Лондон – Париж, Вена – Будапешт, Белград – София – Стамбул.

1980–1990-жылдардан баштап ЕСтин интеграциялык байланыштарынын күч алгандыгына байланыштуу транспорттук инфраструктурага көнүл бурула баштады. Автострадаларды көнөйтүү, жогорку ылдамдыкта жүрүүчү темир жолдорду куруу иштери бүткүл Чет өлкөлүк Европаны камтууда.

Тез жүрүүгө ылайыкташкан темир жолду биринчилерден болуп Франция, кийинчөрөк Германия, Улуу Британия, Италия, Испанияда курган. Андан сон эл аралык маанидеги тез жүрүүчү темир жолдору курулду. Дарыя жолдору да көндик боюнча (Дунай) жана узундук боюнча (Рейн) жайгашкан. Анда озгөчө Рейндик мааниси отө чон, ал аркылуу жылына 200 млн т жүк ташылат. Рейн, Майн, Дунай суу жолдору 1992-жылы пайдаланууга берилгенден кийин, алардын мааниси ого бетер жогорулады. Суу жолу менен кургактыктагы жолдор кесилишкен жерлерде транспорттук түйүндөр пайда болду. Чындыгында мындай түйүндөргө эл аралык жүк ташууларды камсыз кылган дениз порттору да кирди. Көлтөгөн дениз порттору (Лондон, Гамбург, Антверпен, Роттердам, Гавр) өлкөлөрдүн ички аймактары менен байланыштырган дарыя чаттарынан орун алышп, бирдиктүү порттук өнөр жай комплексине айлануусуна шарт түзгөн. Булар үчүн сырттан алышып келинген чийки заттарга багыт алган порттук өнөр жайдын өнүгүшү мүнездүү. Бардыгынан чон порт шаар – Роттердам (25-сүрөт).

Роттердам аркылуу жылына 300 млн т жүк еттөт. Ал Рейндик бир айрыгында, дениз жээгинен 30 км аралыкта орун алышп, европалык транспорттук системага кирет. Ички райондор менен Рейн, Мозель суу жолдору жана темир жол нефть куурлары аркылуу байланышат.

Чет өлкөлүк Европа табигый тоскоолдуктарды жөнүүнүн үлгүсү боло алат. Учурда Альпы тоолору аркылуу бир нече темир жана автомобиль жолдору, нефть, газ куурлары еттөт. Паром жолдору Балтика, Түндүк жана Жер Ортолук дениздерин байланыштырат. Автомобиль жүрүүчү узун көпүре Түркияда, Босфор кысыгына салынган. Автомобиль жана темир жолдор Данияда Чон Бельт жана Эресунн кысыктарында курулган. Эн чон маанилүү курулуш, «кылымдын долбоору» – деп аталган түннель Ла-Манш кысыгынын таманы менен откорулуп, Франция менен Улуу Британияны байланыштырууда.



25-сүрөт. Роттердамдын план-картасы

Европанын бирдиктүү жол системасын куруу 1990-жылдардын экинчи жарымында башталган. Ал долбоор 2010-жылга чейин созулуп турган, узундугу 17 мин км келген транспорттук тогуз коридорлуу Чыгыш Европа менен Батыш Европаны байланыштырган зор өлчөмдөгү жол системасы болмокчу. Ар бир коридор полимагистраль, б. а. темир жол, автомобиль жолдорунун жарыш салынган системасы. Дунай коридоруна дарыя жолу да кошумлат. Эки коридор Москва аркылуу отот: Берлин – Варшава – Минск – Москва жана Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – Кишинев – Бухарест. Транспорт торлору кээ бир өлкөдө борбордан радиалдык багытта кетет. Мисалы, Францияда бир борбордан (Париждеги) бардык жакка тарайт, ал эми ГФРде көп борборлуу система.

**8. Илим жана финансы: технопарктар, технополистер жана банк системасы.** АКШдагы «Силикондук өрөөндөй» Чет өлкөлүк Европада да көптөгөн илим-изилдөөчү парктар, технополистер пайда болуп, бир канча өлкөлөрдүн илимий борборлорунун географиясын аныктоодо. Алардын эн ирилери – Кембридждин (Уллу Британия), Мюнхендин (ГФР), Ниццанын (Франция) тегереги.

Дүйнөдөгү 200 ири банктын ичинен 60ы Чет өлкөлүк Европада. Банкилердин эталон өлкөсү Швейцария эсептелип, дүйнөдөгү баалуу кагаздардын жарымы ал өлкөнүн сейфтеринде сакталып турат. Өзгөче өлкөнүн «экономикалык борбору» болгон Цюрих белгилүү. Кийинки убакта банкир өлкө катары – Люксембург көрүне баштады. Бирок, эн чон финанссы борбору – Лондон.

**9. Эс алуу жана туризм: эл аралык туризмдин негизги региондору.** Чет өлкөлүк Европа ар дайым эл аралык туризмдин негизги региону болуп келген. 2000-жылы четтөн келген туристтердин саны 400 млнго жеткен. Бул

жакта туризмдин бардык түрлөрү жакшы өнүккөн, айрыкча «туристтик индустрия» эн жогорку дөнгөлөлде. Эл аралык туризмдин лидерлери болуп Франция, Испания, Италия эсептөлөт. Туристтерди кызыктырган өлкөлөргө – Улуу Британия, ГФР, Австрия, Швейцария, Греция, Португалия, Чехия, Венгрия да кирет. Ал эми Андорра, Сан-Марино, Монако сыйктуу чакан мамлекеттерде туристтерди тейлөө негизги киреше алып келе турган тармак болуп калган. Бул мамлекеттерде ар бир жергилиттүү тургунга жүз туристтен туура келет. Чет өлкөлүк Европада эки типтеги – дениз жәэктөрүндеги жана тоолордогу туристтик-рекреациялык райондор бар. Мисалы, дениз жәэгиндеги туризмдин борбору – Жер Ортолук денизде жылына 220 млн киши эс алат. Өзгөчө популярдуу райондорго түндүгүнен Альпы тоолору менен тосулган Лазурдай жээк (Ривьера) борбору – Ницца менен, Хорватиядагы Адрия денизинин жана Испаниянын жәэги жана Балеар аралдары кирет.

Тоо туризминин негизги борбору – Альпы тоолору. Жылына ал жерге 100 млндон ашык турист келет. Тоо этектери ден соолуктуу чындоо, жөө жүрүштөр, орто бийиктиктеги жерлер лыжа тебүүгө, ал эми бийик алкагы альпинизм тоо туризми үчүн пайдаланылат.

Өзүнүн климатын «саткан» өлкөлөр менен катар чет өлкөлүк Европада шаардын эски таштарын көрүүгө келгендер дагы көп. Өзүнче «туристтик Мекке» сыйктуу адамдын көңүлүн өзүнө тарткан шаарлар Париж, Рим, Мадрид. Бул шаарларда жергилиттүү калктан турист болуп келгендер көнтүк кылат. Ошондой эле Лондон, Амстердам, Вена, Дрезден, Прага, Krakow, Будапешт, Венеция, Неаполь, Афины шаарларына да туристтер көп келет. Дүйнөлүк маданияттын эстеликтеринин саны боюнча Чет өлкөлүк Европага тен келе турган дүйнөде бир дагы регион жок. Алардын кебү орто кылымдарга таандык. Келкелдин мезгилиниң эстеликтери, Жаны мезгилдин маданий объекттери да кенири тараалган.

**10. Айланы чайрону коргоо жана экологиялык проблемалар.** Калктын жыш жайгашуусуна, илгертен бери жеринин айыл чарбасында пайдаланылышина жана өнөр жайдын өнүгүшүнө байланыштуу чет өлкөлүк Европанын жаратылышина адам коомунун таасири зор. Бул жerde антропогендик ландшафттардын бардык түрү кезигет. Ошондуктан, бул аймакта жаратылысты коргоо жана экологиялык проблемалар эн күрч абалда. Ал проблемалардын бир канчасы – күлү көп күрөн көмүрдү ачык казып алуу, күйгүзүү, химиялык жол менен иштетүү аракеттерине байланыштуу. Дагы башка проблемалар – металлургиялык, нефть-газ иштетүүчү жана нефть – химиялык заводдордун чоң шаарларга жана агломерацияларга жакын жайгашуусу, АЭСтердин Рейн, Эльба, Дунай, Висла дарыяларынын жана дениздердин жәэктөрүндеги курулгандыгына, үчүнчүсү – кислота жаанчынындардын түшүүсүне, тертүнчүсү – автомобиль паркынын жыштыгына ( $1\text{км}^2$  жерге 250–300 даана), бешинчиси – туризмдин баш-аламан

өнүгүшүнүн кесепетинен Альпынын Жер Ортолук денизи тарабындагы жәэктөрөнин жаратылышынын деградациясына, алтынчысы – танкерлердин кырсыкка учуроосуна байланыштуу.

Чет өлкөлүк Европанын бардык өлкөлөрү айланы чейрөнү коргоо жана экологиялык проблемаларды чечүү боюнча көптөгөн курч чааларды көрүүдө. Жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдар кабыл алынды, көптөгөн коомдук уюмдар жана партиялар түзүлдү, улуттук парктар ж.б. коргулуучу жайлар курулууда. Активдүү экологиялык саясатты Европа Союзу, Европа Совети жана башка эл аралык уюмдар жүргүзүп жатышат. Бул иштер көптөгөн он натыйжаларды берди. Бирок ошого Карабастан, кәэ бир өлкөлөрдө экологиялык кырдаал татаал бойдон калууда. Биринчи кезекте, мындай абал Улуу Британияга, ГФРГе, Бельгияга, Польшага, Чехияга тиешелүү. Мисалы, 1980-жылдарда Польшада өлкөнүн 35% калкы жашаган экологиялык жагынан опурталдуу 27 жер белгиленген. Польшадагы эн чон металлургия комбинаты ороношкон эски шаар – Краков экологиялык кырсыктагы шаар деп табылган. Экологиялык кырдаал Европанын батыш болгунө Караганда чыгышында начарыраак.

## § 20. Чет өлкөлүк Европанын калкынын жана чарбасынын жайгашуусунун географиясы

**1. «Борбордук октун» өнүгүүсү – региондун аймактык түзүлүшүнүн башкы элементи.** Чет өлкөлүк Европанын калкынын жайгашуусунун жана чарбасынын географиясы XIX кылымда эле калыптанып, ошол убакта жайгашуунун эн башкы фактору – жаратылыш ресурсу болуп Улуу Британиянын, Франциянын, Германиянын, Бельгиянын, Польшанын, Чехиянын ж.б. өлкөлөрдүн көмүр-металлургиялык райондору түзүлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул түзүлүштөргө эмгек ресурстары жана ЭГАнын ынгайлуулугу таасир этти, ал эми кийинки жылдарда алардын өнүгүшүндө илимди талап кылган өндүрүштөр жана экологиялык факторлор чон роль ойной баштады. Региондо бардыгы 400гө жакын шаар агломерациялары, жүзгө жакын өнөр жайлуу райондор жайгашкан. Алардын эн маанилүүлөрү сегиз өлкөнү камтыган өнүгүүнүн «борбордук огунан» орун алган. Анын негизин «Европанын башкы кочөсү» – деп аталган – Рейн-Рона жолу түзөт. Ушул «окту» бойлоп 120 млн калк жашайт, калктын жыштыгы бир  $\text{км}^2$  жерге 300 кишиден туура келет, анда өнөр жай потенциалынын  $2/3$ -си топтолгон жана региондун эн башкы өндүрүштүк ишканалары жайгашкан.

**2. Эн жакшы өнүккөн райондор: Лондон менен Париждин үлгүсү.** Эн жакшы өнүккөн райондорго Чон Лондондун жана Чон Париждин борбордук



Улуу Британия (Лондон шаары)

райондору кирет. Бул жерлерде өнөр жайдын эн жаны тармактары өнүгүп, илим, маданият, тейлөө чейрсөнүн ишканалары жайгашкан. «Борбордук регион» – деген түшүнүктүн өзү көп тепкичтүү түзүлүшү менен мүнөздөлөт. Чындыгында Лондондун борбору 2,5 млн калкы менен анчалык чон аймакты ээлебайт. Чон Лондондун калкы 7,5 млн, аймагы беш эссе чон. Чон Лондон четки шаарлардын чекесиндеги ички алкагы менен Лондон районун түзүп, калкы 9,8 млнго жетет. Ал эми четинdegи шаарларды кошуп, сырткы алкак боюнча эсептегенде калкы 11,2 млнду түзүп, Лондон агломерациясын пайда кылат (26-сүрөт). Мына ушундай эле көп тепкичтүү түзүлүш Парижде да байкалат. Анын борбордук бөлүгүндө 2,2 млн калк жашайт, сырткы алкагын кошкондо 11,3 млнго жетет. Ал эми Париж агломерациясында 15 млндон ашык калк жашайт.

Лондон да, Париж да өз өлкөлөрүнүн администрациялык жана саясий борборлору катары VII кылымдан бери өсүп келе жатат (Париждин гербинде күмүш кеме тартылып, «Ал термелет, бирок чөкпейт» – деген сөз жазыл-



26-сүрөт. Лондон жана анын аймагы

ган). Эки борбордо тен жогорку технологиялык, илимди көп талап кылган өнөр жай тармактары бар, ал эми Париж «париждин буюмдары» (тигилүү кийимдер, зергердик буюмдар) менен дүйнөлүк моданын башында көп кылымдар бою кармалып келе жатат. Ошондой эле анда дүйнөлүк эн ири банктар, биржалар, ири монополиялардын штаб-квартиralары, жетектоөчү илимий мекемелер жана көптөгөн эл аралык уюмдардын резиденциялары жайгашкан. Региондук программаларга ылайык борбордук региондорду бишотуу иши жүргүп жатат. Лондонго жакын сегиз, Парижге жакын беш жандоочу шаарлар курулган.



Италия (Милан шаары)

Чет өлкөлүк Европаның башка өнөр жайы өнүккөн райондорун ГФРдин түштүгүндөгү Штудгарт менен Мюнхен, Италиядагы «өнөр жайллуу үч бурчтуу» Милан – Турин – Генуя, Нидерландиядагы өнөр жайллуу Рандстад («тегерек шаар») агломерациясы түзөт. Алардын бардыгы борбордук «окто» жайгашкан.

**3. Эски өнөр жайллуу райондор:** Рурдун мисалында. Чет өлкөлүк Европадағыдай негизги эски базалык тармактар өнүккөн дүйнөдө бир да регион жок. Алардын эң ирилери таш көмүр бассейндеринин базасында калыптанган. Ал райондордун ичинен эң белгилүүсү Рур. Бул район ондогон жылдар бою Германиянын индустрىялык «жүрөгү» болуп келген. Рур бассейнинин тегерегинде Төменкү-Рейн-Рур агломерациясы түзүлгөн. Бул жерде 9 мин  $\text{км}^2$  аянтта 11 млн киши жашап, жузгө жакын шаар жайгашкан, анын ичинен 20сы чоң шаар. Мындай чоң шаарлардын топтолушу дүйнөдө эч бир жерде кездешпейт. Агломерациянын кәэ бир белүктөрүнде калктын жыштыгы буюнча 1  $\text{км}^2$  жерге 5 минден киши туура келет. Бул жердин Рурдук белүгү, туташ жаткан татаал шаар массиви – «Рурштадт» – деп аталат, б.а. Рур шаары. Чынында эле ал бирдиктүү шаар, анын батыш жак дарбазасы –

Дүйсбург шаары, чыгышы – Дортмунд, «борбору» – Эссен, башкы «сейфи» – Диуссельдорф. Кийинки жылдарда миндерген ишканалар реконструкцияланды. 1950–1960-жылдарда Рур классикалык депрессия району болгон. Азыр андай деп айтууга болбайт. Рур облусундагы чөн экологиялык программа ишке ашырылып, Рейн суусу мурда Европаның акыр-чикири аккан суудан, балыктуу дарыяга айланды.


Улуу Британиядагы Ланкашир, Иоркшир, Батыш Мидленд, Түштүк Уэльс, Франциядагы Түндүк району, Эльзас жана Лотарингия, ГФРдагы Саар, Польшадагы Жогорку-Силезия, Чехиядагы Острава эски енөр жайлдуу райондорго кирет. Булардын көбү депрессиялык категориядагы райондор.

#### **4. Артта калган агрардык райондор. Италиянын түштүгү.**

Чет өлкөлүк Европада еңүгүсү артта калган агрардык региондор көп. Мынданай райондорго мисал – Италиянын түштүгү. Ага өлкөнүн аймагынын 40%ы, калкынын 35% туура келет, ал эми калкынын енөр жайда иштеген үлүшү 18%ды түзөт. Ар бир кишиге туура келген киреше Түндүккө кара-гана эки ээс аз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Түштүктөн 5 млнго жакын адам Түндүккө кечүп кеткен. Мамлекет Түштүктүн денгээлин көтерүүгө багытталган региондук саясат жүргүзүп жатат, ал жакка ири металлургиялык жана нефть-химиялык комбинаттарды курду. Түштүк таза айыл чарба району болбой калды. Бирок, комбинаттар алынып келген чийки заттар менен иштеп, продукциялары өлкөнүн башка райондоруна же башка өлкөлерге алынып кетип, айланасындағы аймактар менен байланышы жок. Италиялыктардын өзүлөрү айткандай алар «чөлдөгү соборлор».

Чет өлкөлүк Европаның агрардык райондорунун мисалдары: Батыш Франция, Испаниянын борбордук жана түштүк-батыш жагы, Португалиянын жана Грециянын ички райондору. Алардын бардыгы «борбордук октон» алыс жайгашкан. Артта калган райондордун денгээлин көтерүү Чыгыш Европада эн актуалдуу маселе.

**5. Жаңы өздөштүрүлгөн райондор: Түндүк дениздин мисалында.** Чет өлкөлүк Европага жаңы райондорду өздөштүрүү мүнөздүү эмес. Эреже катары ал жерлерге Скандинавиянын түндүгү гана кирет. 1960-жылдардын аягындағы Түндүк денизде зор нефть-газ кенинин чыгышы кырдаалды биротоло өзгөрттү. 1990-жылдардын орто ченинде бул жерде 450ден ашык нефти жана жаратылып газы чыккан кендер ачылды, алардын эн чондору Статфьорд, Экофиск жана Тролль. Мындан башка Нидерландиянын жәэгиги-нен Слохтерен деген эн зор газдын кени табылды. Жылына Түндүк денизден 300 млн т нефть, 170 млрд  $m^3$  газ өндүрүлөт. Ал Чет өлкөлүк Европанын нефтеге болгон мұктаждыгынын  $1/3$  болүгүн, газды керектөөсүнүн  $2/5$  болүгүн канаттандырат. Азыр дениздин бети платформаларга толгон, дениздин түбү менен көптөгөн куурлар салынган. Буга байланыштуу балык уулоону айтпа-гана, көптөгөн экологиялык койгөйлер пайдада болууда (27-сүрөт).



27-сүрөт. Тұндук дәнізинин нефть-газдуу аймагы

6. Эл аралык экономикалык интеграцияга чарбанын аймактық түзүлүшүне тийгизген **таасири**. Эл аралык экономикалык интеграцияның өнүгүшүне он таасирин тийгизген факторлор: аймактын бири-бирине жакындығы жана жакшы өздөштүрүлгөндүгү, социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн жогорулугу, транспорт менен тейлеөнүн жакшы жолго коюлгандығы, көптөн берки экономикалык байланыштары. ЕСтин убагында булар ар бир өлкөнүн чарбасынын аймактық бирдиктүүлүгүнүн андан ары өөрчүшүнө алыш келди, өзгөчө өнүгүүнүн «борбордук огуна» жакын өлкөлерде. Франция менен ГФРдин, Франция менен Бельгиянын, Франция менен Италиянын чек араларында интеграциалыкрайондор калыптанууда.

### § 21. Чет өлкөлүк Европанын субрегионалдору

Чет өлкөлүк Европанын аймагы анча чон болбогону менен анын ичи етө ар түрдүү. Ошондуктан, Чет өлкөлүк Европаны эки же төрт субрегионго болот. Экиге белгендө: Батыш, Борбордук жана Чыгыш Европа. Батыш Европага 24 мамлекет (чакан мамлекеттер менен кошо) кирип, аяны 3,7 млн  $\text{км}^2$ , калкы 380 млнду түзөт. Бул мамлекеттер капиталисттик деп аталашп, мурдатан бери базар экономикасындағы өлкөлөр. Борбордук жана Чыгыш Европанын курамына 1,7 млн  $\text{км}^2$  аянын ээлеген, 130 млн калкы бар 16 мамлекет кирип. Булар 1980-жылдардын аягына чейин социализмдин системасына кирген постсоциалисттик өлкөлөр.

Ошону менен катар Чет өлкөлүк Европанын географиялык адабияттарында бул субрегионалду төрткө белгөн маалыматтар да бар: Түндүк, Түштүк, Батыш жана Чыгыш Европа. Мында Түндүк Европага – Скандинавия өлкөлөрү, Дания, Финляндия жана Балтия өлкөлөрү, Батышка – ГФР, Франция, Улуу Британия, Бенилюкс өлкөлөрү, Австрия, Швейцария, Түштүккө – Жер Ортолук дениздин жәэгингедиги өлкөлөр, ал эми Чыгыш Европага – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния жана Болгария кирип.

### § 22. Германия Федеративдик Республикасы

Германия Федерация Республикасы (ГФР) Чет өлкөлүк Европанын экономикалык жагынан эң кубаттуу мамлекети. Бул мамлекет Батыштын «чон жети» мамлекеттеринин бири. Ал европалык гана эмес, дүйнөлүк экономикада жана саясатта маанилүү ролду ойнойт.

Германия Федерация Республикасы 1949-жылдын сентябринде, Экинчи дүйнөлөк согуштан Германия женилгендөн кийин, американлыктар, англиялыктар жана франциялыктар оккупация кылып турган зоналарды бириктүүдөн түзүлгөн. 1949-жылдын октябринде советтик армия оккупация кы-

лып турган чыгыш жағында Германия Демократиялык Республикасы (ГДР) түзүлгөн. Азыркы чеги 1990-жылдын аяғында, эки германиялык мамлекет бириккенден баштап калыптанган. Берлинде дагы эки мамлекеттин чек арасы болгон, Берлин дубалы бузулгаңдан кийин бирикти. 1991-жылдан баштап Берлин шаары өлкөнүн борбору деп жарыяланды.

ГФРдин экономикалык-географиялык абалынын маанилүү өзгөчөлүгү – анын борбордук абалы, көндик жана узуандук боюнча кеткен трансевропалык соода-транспорттук жолунун боюнда жайгашшыши, Балтика жана Түндүк дениздерге чыгуунун кенири мүмкүнчүлүгү, Рейн жана Дунай дарыяларын пайдалануусу жана Батыш, Чыгыш, Түндүк Европанын тогуз өлкөсү менен чектештиги. Өлкөнүн биргиши жалан эле ГФРдин экономикалык-географиялык абалын жакшыртпастан, геосаясаттык абалды да бир топ оноду.

Башкаруу формасы жағынан ГФР эки палаталуу (бундестаг жана бундесрат) парламенти бар парламенттик республика, өкмөттүү канцлер башкарат. Президент расмий мамлекет башчысы, бирок, өкүлчүлүк гана милдетti аткаралат. ГФР аймактык-администрациялык үюштуруу формасы боюнча 16 тарыхый Жерден турган федерациялык мамлекет. Ар бир «Жердин» өкмөтү жана шайланы турган мыйзам чыгаруучу бийлиги бар.

ГФРдин калкына бир нече маанилүү өзгөчөлүк белгилер мүнөздүү. Биринчи кезекте, ал Чет өлкөлүк Европада калкынын саны боюнча эн чон мамлекет. Ошону менен биргэе демографиялык кырдаалы татаал өлкө. 1970-жылдардан баштап өлүм-житим төрөлгөндөрдөн көп болуп, калкта депопуляция процессинин жүрүшү эмгек иммиграциясынын эсебинен токтош жатат. Мисалы, иммигранттардын саны боюнча ГФР Европада биринчи орунда, алар калкынын  $\frac{1}{10}$  болулгун түзөт. Иммигранттардын көпчүлүгү чон шаарларда; бул жағынан, өзгөчө орунду Франкфурт-на-Майне зэлэйт.

Ал ГФРдин эн ири ишкердик, финанс жана өнер жай борбору. Калктын жайгашусу боюнча ГФР өтө жыштыгы менен мүнөздөлөт ( $1 \text{ км}^2$  жерге 230 киши). Айрым райондордо калктын жыштыгы  $1 \text{ км}^2$  жерге 1000–2000 кишиден туура келет. Ошону менен биргэе ГФР дүйнедө эн жогорку урбанизацияланган жана агломерациялардын саны боюнча алдыда турган өлкө.

Германия – эски шаар маданиятынын өлкөсү. Көптөгөн шаарлары өзүлөрүнүн чыгарган белгилүү буюмдары менен таанымал. Мисалы, Зелинген металлдан, Йена оптика-механикалык, Гот-картографиялык буюмдарды жасоонун борборлору. Гейдельберг менен Гётtingен университеттери, Ваймер, Гёте, Шиллердин аттарына байланышкан музейлери менен белгилүү. Ганновер, Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг сыйктуу чон шаарлар, орто кылымдардан бери келе жаткан эл аралык ярмаркалары менен таанымал. Лейпцигде андай ярмаркалар 800 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Дүйнедө ар бир онунчу китеп немец тилинде жазылып чыгат.

ГФРдин чарбасы өнүгүүнүң эн жогорку денгээлине жеткен. ГФР ИДПнын көлемү боюнча АКШ, Кытай жана Япониядан кийин, төртүнчү орунда турат, ал эми ИДПнын киши башына туура келген үлүшү боюнча алдынкы өнүккөн өлкөлердүн онунун бири. ГФРдин экономикасынын түзүлүшү аны өнүгүүнүң постиндустриалык стадиясында тургандыгын айги-нелейт. ГФР Европалык Союздун мүчөсү катары батыш европалык интеграцияга активидүү катышат. Экономикасында негизги ролду ТНК зэллейт.

Дүйнөдегү 50 ири өнөр жай компаниясынын ичинен жетоо Германияга таандык. Дүйнөлүк чарбанын 5 тармагында германиялык компаниялар би-ринчи ондун ичинде. Химия өнөр жайында БАСФ, «Хёхст», «Байер», электр-техникада «Сименс» жана «Роберт Бош», автомобиль курууда «Даймлер-Бенц» (1999-жылдан тартып «Даймлер-Крайслер»), «Фольксваген», кара металлургияда – «Тиссен», «Маннесман», женил өнөр жайында «Адиадас» ж.б. белгилөөгө болот.

ГФРдин өнөр жайы ИДПнын төмөндөгөнүнө карабай, мурдагыдай эле дүйнөлүк чарбада, эл аралык эмгектин географиялык белүштүрүсүнде өлкөнүн жүзүн көрсөтүп турат. Өндүрүштүн өлчөмү боюнча ГФР дүйнөде АКШ, Кытай, Япониядан кийин төртүнчү орунда. Германиянын чарбасынын түзүлүшүндө көп жылдардан бери көмүр казып алуу, металлургия, металлды көп талап кылган машина куруу, курал чыгаруу, электр-техника, химия өнөр жайы негизги ролду ойнот келген. Кийин кен казып алуу, анын ичинде көмүр казып алуу, кара металлургия бир аз кыскарып, эл аралык адистешүүнүн негизги тармагы болуп машина куруу жана химия өнөр жайлары чыга баштады.

ГФРде машина куруу илимди көп талап кылган тармактардын продукцияларын – станок (дүйнөде Япониядан кийинки экинчи орунда), автомобиль, электр-техникалык буюмдарын, ар кандай жабдууларды, ошондой эле жогорку тактыктагы аспаптарды чыгаруу өнүккөн. XIX кылымдын орто ченинде Иена шаарындагы «Карл Цейс» ишканасы оптикалык приборлорду өндүрүүчү ишкана катары дүйнөге белгилүү.

Дүйнөдө жетектөөчү орунду ээлеген көп профилдуу химия өнөр жайы он миндереген түрдүү продукцияларды чыгарат.

ГФРдин отун-энергетикалык чарбасы көмүр казып алууга жана импортук нефть менен газга багытталган. Электр-энергиясынын негизин ТЭС түзөт, ошондой эле АЭСтин да мааниси зор. Мисалы, ГФРде 14 АЭС иштеп, электр-энергиянын 32%ын өндүрөт. АЭСтердин көбү калк жыш жайгашкан агломерацияларда, Рейн жана Эльбанын бойлорунда жайгашкан.

ГФРдин айыл чарбасы эн жогорку денгээлде механикалаштырылган жана химиялаштырылган, ошого жараша талаачылыктын жана жашылча-жемиштин түшүмдүүлүгү, мал чарбасынын продуктуулугу менен айырмаланат. Бул

тармакта товардык продукциянын <sup>2/</sup>зин берген мал чарбачылыгы үстөмдүк кылат. Негизинен сүт багытындагы бодо мал жана чочко асыралат. Маданий өсүмдүктөрдү өстүрүү жалан эле тоот өндүрүү эмес, калктын тамак-ашка болгон керектөсүн да толук канаттандырат. Азық-түлүк өсүмдүктөрүнөн буудай, арпа, картошка, кант кызылчасы өстүрүлөт. Айыл чарба ишканаларынан үй-бүлөлүк фермалар кенири тараган.

ГФРдин транспорту жыштыгы менен айырмаланат, бир да калктуу пункт жолдан алыс жайгашкан эмес. Жүк, өзгөчө жүргүнчүлөрдү ташууда автомобиль транспортуун мааниси ете зор. ГФРдин автотрассалары (автобандар) Европа боюнча эн мыкты, анда saatына 100 км менен жүрүүгө уруксат берилген. Бирок, темир жана ички суу жолдору да өзүнүн маанисин жогото элек. Эл аралык соода байланыштары учун дениз порттору кенири пайдаланылат. ГФРдин аймагы аркылуу нефть, газ куурлары жана авиация трассаларынын жыш тармагы етөт. Постиндустрия өлкөсү катары ГФРдин аймагында өндүрүштүк эмес сферанын түрлөрү да өнүккөн. Экономикалык активдүү калктын көпчүлүгү мамлекеттик кызметтә, билим берүүде, саламаттык сактоодо, соодада, туризмде, мейманканалык тейлөөдө, илимде жана маданиятта иштейт. Эн маанилүүсү – финанссы, банктык тейлөө иштери. Дүйнөдөгү эн ири 50 банктын сегизи Германияга таандык (алардын эн чону «Дойчебанк»). Ишкердик жана турмуш-тиричиликтик тейлөөлөрдүн мааниси да арта баштады.

ГФРдин тышкы экономикалык байланыштары ачык экономикалуу өлкө учун эн маанилүү. ГФР тышкы соодадагы жалпы товар айлануусу боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Капиталды экспорттоо боюнча да дүйнөдө көрүнкүтүү орундарда. Тышкы экономикалык байланыштары жагынан Европалык союздун мүчөлөрү АКШ, Япония, Канада менен тыгыз мааттада.

ГФРдин чарбасынын аймактык түзүлүшү көп борборлуу мүнөздөрү айлана чойронун эн жогорку «маданиятташтырылгандыгы», ТХСнын аймактык түйүндөрү жана бир багытта кеткен жыштыгы менен айырмаланат. ГФРдин чарбасынын географиясы өнер жайллуу шаардык агломерацияларда жайгашшы менен мүнөздөлөт. Алар бири-бири менен автомагистралдар аркылуу байланышкан. Булардын эн чону – Төмөнкү Рейн – Рур агломерациясы – Түндүк Рейн, Вествалия жерлеринин администрациялык өзөгүү. Өлкөнүн аймагынын <sup>1/10</sup> бөлүгүн ээлеген бул жер, калктын <sup>1/5</sup>ин түзүп, ИДПНИН 30% ин берет. Мына ушул жерде кара металлургия өндүрүшүнүн негизги тармагы (Дуйсбург, Дортмунд), машина куруу, энергетика жана Рейндин ортоңку агымында химия өнер жайынын көп борборлору (Людвигсхafen, Франкфурт-на-Майне) жайгашкан.



Германия Федерация Республикасы (Гамбург шаары)

Азыркы кезде Рейн-Рур агломерациясы башка агломерациялардан мурдагыдай кескин айырмаланбайт. Илимди көп талап кылган тармактардың өнүгүшү боюнча елконун түштүк-батышындагы Штудгарт жана түштүгүндөгү Мюнхен агломерациялары озуп кетти. Штудгартта атактуу «Мерседес», ал эми Мюнхенде «БМВ» маркасындагы автомобилдер чыгарылат. ГФРдин түндүгүндөгү маанилүү өнөр-жай борборлору болуп порт шаарлар, алардын ичинен эн чону – Гамбург, ошондой эле «Фольксваген» машинасы чыккан шаар Вольфсбург эсептелет. Чыгыш жагындагы ТСХнын өзөгү болгон шаарлар – Берлин, Лейпциг, Дрезден.

ГФРдин географиясына Түндүк-Германия түздүгү, Дунайдын он жээги, Бавария сыйктуу или айыл чарба райондору да чон таасирин тийгизет. Ошондой эле рекреация жана туризм өнүккөн жайларга – Балтика денизинин бую, Альп тоолору жана Эльбанын буюндагы Саксония Швейцариясы кирет.

Мурда ГФРде эски өнер жайллуу депрессияга учурал жатканрайндирго, агломерациялардын абалын женилдетүүгө, кээ бир райондордун социалдык-экономикалык дengээлин тендештирүүгө көнүл бурган саясат жүргүзүлүп келсе, 1990-жылдардан кийин, мурдагы ГДРдин аймагынын чарбалык түзүлүшүн кайра курууга жана анын жалпы дengээлин көтөрүүгө багытталды. ГДРдин



Германия Федерация Республикасы (Рур району)

аймагы өлкөнүн аймагынын 30%ын, ал эми калкынын 19%ын түзөт. Ошондуктан, ГДРдин чарбасынын дөңгээлин көтөрүү кыйын маселе болуп, көп капитал жумашоону талап кылды (ГДРди немецтик экономиканын «кара тешиги» деп жөн жерден айтылган эмес). Чынында эле ГДРдин чарбасы кошулаардын алдында өндүрүш кескин кыскарып, олуттуу демографиялык жана социалдык-экономикалык кризистик абалда турган. ГФРдин чарбасына дагы жаны алты Жерлердин кошулуушуна байланыштуу жана аларды жалпы дөңгээлге жеткизүү үчүн дагы көп убакыт талап кылышат.

*Негизги тыяниак.* Чет өлкөлүк Европа аймагы боюнча дүйнөдө анча чон эмес аянтты ээлегени менен дүйнөлүк чарбада анын мааниси отө чон. Кийинки кездерде региондун саясий жана экономикалык картасында олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат.

#### Конумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

- 1) Өлкөлөрдүн өлчөмүн аймагынын аянты же чек арасынын узундугу боюнча билүгө болот. Эн узун өлкө – Норвегия, түндүктөн түштүккө каратай 1750 кмге созулат. Франция менен Улуттук Британиянын узундугу

1000 кмге жакын, ГФРдикى 875 км, Венгрия менен Болгарияныны 500 км, Бельгияныны 230 км.

2) Чакан мамлекеттердин ичинен аймагы «чон» мамлекет Франция менен Испаниянын ортосундагы – Андорра. Анын аянытты 467 км<sup>2</sup> (Москвадын аянынан эки эссе кичине). Лихтенштейн княздыгы – Швейцария менен Австриянын ортосунда, Рейни бойлоп узундугу 25 км, туурасы 10 км келип, 160 км<sup>2</sup> аянытты ээлэйт. Сан-Марино республикасынын мамлекеттүүлүгү 1263-жылдан бери келип, бардык жагынан Италиянын аймагы менен курчалып, 61 км<sup>2</sup> аянытты ээлэйт. Монако княздыгы Франциянын Жер Ортолук дениз жагын ээлеп, аянытты 1,9 км<sup>2</sup> жана узундугу 2,7 км. Рим папасынын резиденциясы Ватикан 0,44 км<sup>2</sup> аянытты ээлэйт.

3) Чехияда мамлекеттик чек арадан 105 кмден, Болгарияда 120 кмден, Румынияда 170 кмден, Польшада 230 кмден ашык алыстыкта жайгашкан бир да калктуу пункт жок.

4) «Дельта-план» 1953-жылды каттуу суу каптоодо дамбаларды, шлюздарды бузуп, элдин дамбалардагы жырылган жерлерди тынымызын бутеген аракеттерине, кемелердин капитандарды эз кемелерин бөгөт кылым чөтөргөн иштерине карабай, Рейн Маас жана Шельда дарыяларынын дельталарына жетип, 50 мин үйдү талкалап кеткендөн кийин кабыл алынган. Ал план буюнча дамба менен шлюздар дарыя чаттарын жана каналдарды жаап эки гана жерин ачык коюшкан. Дамбаларды курууга таштарды Финляндия жана Швециядан ташып келишкен. «Дельта-план» 1958–1968-жылдары иштелип бүткөн.

5) 2050-жылга чейин Италиянын калкы 41,2 млнго, Испанияныны 31,2 млнго, Германияныны 73,3 млнго, Румынияныны 6 млнго чейин томондооп, Болгария жана Венгрияныны – 2,6 млнго, Улуу Британияныны – 2 млнго азайышы мүмкүн.

6) 2000-жылы ГФРдин калкынын ичинде түрктөр – 2 млн, югославдар – 660 мин, италиялыктар – 620 мин, гректөр – 365 мин, поляктар – 360 мин, хорваттар – 315 мин, австриялыктар – 185 мин, босниялыктар – 155 мин, португалдар – 135 мин, испандар – 130 мин, орустар – 115 мин, англичандар – 115 мин, американлыктар – 113 мин, голландыктар – 110 мин, ирандыктар – 105 мин болгон. Алардан башка 50ден 100 минге чейинки санда румындар, украиндар, вьетнамдар, марокколуктар, афгандар, венгерлер, македондуктар, ливандыктар, кытайлар жашайт.

7) Түштүк славян элдери (болгарлар, сербдер, македондуктар, черногорлуктар) славян графикасын пайдаланышат, ошол эле тилдерде орус, украин, белорус элдери да сүйлэйт. Мисалы, болгардын «лен» деген сөзү орусча «лень», «утро» – деген сөзү орусча «утро». Башка славян элдери: чехтер, поляктар, словактар, хорваттар, словендер – латын графикасын пайдаланышат.

8) Ватикан мамлекеттинин жергиликтүү калкы 1 миндей болсо да езүнүн єкмөтү, банкы, гвардиясы, мыйзамдары, валютасы, почта маркалары, эн башкысы – езүнүн монархы Рим Папасы бар. Ватикандын негизги функциясы – диндик иш аракет. Бүткүл дүйнедө, динди кармаган-католиктердин

саны 1 млрддан ашык, 400 минден ашыгы чиркөөнүн аппаратында иштегендер, 1 млнго жакын монахтар бар.

9) Глазгудо Британия флотунун эң чон жүргүчүлөрдү ташуучу 80 мин тонналык «Күнн-Мәри» жана «Күнн-Элизабет» – деген кемелери курулуп, 4 миллион ашык жүргүнчү ташыган. 1944-жылы «Күнн-Элизабет» бортуна 15200 аскер кызматындағыларды алыш, езүнчө бир рекорд койгон. Бирок, ал Гонконгдук миллионер сатып алғандан кийин 1972-жылы ерттөнүп кеткен.

10) Люксембург чоюн жана болот эритүү боюнча экинчи он мамлекеттин ичинде болсо дагы, киши башына туура келген үлүшү боюнча (10 г) бириңи орунда турат.

11) 1950-жылдардын аягында польшалык геологдор нефть издең жүрүп, Европада эң чон жездин рудасын табышкан. Терен жатканына жана татаал геологиялык шартына карабасан, ал өздөштүрүлүп, Төмөнкү-Силезия жез-рудалык бассейнинде айландырылган.

12) Бельгия мерген мылтыгын жасоо, алмазды иштетүү боюнча (Антверпен бриллиант менен соода кылуу борбору), Австрия тоо лыжасы, Чехия бижутерия, карандаш чыгаруу менен белгилүү. «Нор» фабрикасы жылына 64 түстүү, катуулугу 21 даражалуу 1 миллион ашык карандаш чыгарат. Лихтенштейнде дүйнөдө эң чон жасалма тиш чыгара турган ишкана иштеп, анын продукциясы жүзден ашык өлкөлөргө жиберилет.

13) Францияда 400ден ашык сырдын сорту белгилүү. Өзгөчө белгилүү болгон «рокфор» сырьы мин жылдардан бери Рокфор деген жерде жасалат. Койдун сүтүнөн жасалган сыр езүпнү, өзгөчө сапатын жана жытын жер алдындағы кенири үнкүрдө көп убакыт бою сакталғандан алат. Швейцариядың сүттүн дәэрлик бардыгы сырға жана майга айландырылат. Нидерландиялыктар сырсыз тамак ичпейт.

14) Нидерланд – гүл ёстурғон өлкө. Амстердамга жакын жайгашкан Алсмере шаарында дүйнедегү эң чон гүл каткай аукцион жайгашкан, анын имаратынын алган орду 30 футбол талаасына барабар, ал жерде жылына 1 млрддан ашык роза гүлдерүү сатылат. Гүлдү 140 өлкө сатып кетет.

15) Пиво кайнатуу байыркы германдардан бери белгилүү болгон, ал азыр ГФР менен Чехияда улуттук суусундук катары эсептелиниет. Хмель жыйнино боюнда ГФР бириңи орунда, ал эми жылына киши башына туура келген пиво боюнча да ГФР бириңи орунда (жылына 100 л).

16) Исландиянын балык уулоочу флоту 1 мин кемеден туруп, жылына 1,5 млн т балык кармалат, б.а. киши башына 6 т балык туура келет. Мурда чон балыктарды – исландия сельдин жана тресканы кармоочу, азыр балыктан жасалған унга кеткен мойваны кармайт. Балык уулоодо калкынын экономикалық активдүү болғынун 40% иштейт; балык өлкөнүн экспортунун  $\frac{3}{4}$  болғын түтөт.

17) 1981-жылы Париж – Лион тез жүрүүчү темир жолу курулган. Кийин ал Марселе гечин узартылган (878 км). Андан кийин Париж – Бордо (480 км), Париж – Страсбург (460 км) жолдору курулган. Ал жолдордо поезд саатына 250–300 км ылдамдык менен жура алат.

- 18) Стамбулдагы Босфор кысыгы аркылуу салынган автожол көпүрөсү 1973-жылы ишке киргизилген. Бул Европадагы эн узун көпүре, дүйнөдө тортунчук орунда. Узундугу 1 км, машиналардын каттоо жөндөмдүүлүгү суткасина 20 мин. 1988-жылы экинчи ошондой эле көпүре ишке киргизилген.
- 19) Константинополь менен Швециянын Мальме шаарынын ортосундагы Эресунн кысыгынан еткөн транспорттук система 16 кмге созулган, ал туннельден жана эки ярустук көпүрөдөн турат. Ал боюнча төрт тилкелүү шоссе жолу жана эки колеялуу тез жүрүүчү темир жол этет.
- 20) Ла-Манш кысыгы аркылуу туннелдин бириңчи долбоору XIX кылымда эле сунуш кылышкан. Бирок, Франция менен Улдуу Британиянын оқмоттору аны 1987–1994-жылдарда гана ишке ашыра алышты. Чындыгында кысыктын алдынан үч туннель казылган, экоо эки жакка поезддер катташ үчүн, бири ошол поезддерди тейлоо үчүн бағытталган. Туннелдердин жалпы узундугу 50 км, анын 37 км сунун алды менен этет. Евротуннельдин аркасы менен Парижден Лондондо чейин поезд 3 саатта жетет. Бириңчи алты жылдын ичинде туннель аркылуу 20 млн жүргүнчү откон.
- 21) Монаконун башкы кызыктуу жайы 1861-жылы курулган кумар ойноочу үйү. Бул жерде дагы дүйнөгө белгилүү океанография музей бар. Дениз жээгинде аквалангисттер үчүн корголгон жай жайгашкан. Көп кирешени почта маркаларын чыгаруу алыш келет.
- 22) Француздук Ривьера XIX кылымда эле атактуу француз жазуучулары Бальзак, Флобер, Мопассандардын сүйгөн эс алуучу жайы болгон. Бул жерде орустун жазуучулары жана артисттери Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, А. И. Куприн, А. П. Чехов, И. А. Бунин, В. В. Маяковский, Ф. И. Шаляпин, С. П. Дягилев жашап, иштешкен. Ривьера жөнүндө эн сонун ойлорун американлык жазуучулар Эрнест Хемингуэй, Скотт, Фицджеральд калтырышкан.
- 23) Альпы курортторунун ичинен популярдуулары Франциядагы Шамони, Щвейцариядагы Давос, Италиядагы Боромио, Германиядагы Гамиш – Партенкирхен. Ал курорттордун сыйымдуулугу 3 млн туристке жетет. Аларды тейлоо үчүн 12 мин тоого көтөргүч жана 40 мин лыжа жолу бар.
- 24) 1976-жылдын мартаында американлык супертанкер «Амоко Кадис» Перс булуунунан Роттердамга келе жатып, Франциянын жээгинен рифке урунуп алат. Андан төгүлгөн 230 мин т нефть 200 км жээкти пляждарды, устрица кармалган аянтты жана балыкчылардын курган жерин капитал, зиянга учурратты.
- 25) Чет элдик Европанын аймагында 2200 жаратылыштын өзгөчө коргууучу жайлары бар. Алардын жалпы аянты 580 мин км<sup>2</sup>, б.а. бул Франциянын аймагынан чондук кылат. Коргууучу жайлардын саны боюнча корункуттулөрү – Германия (472), Швеция (189), Австрия (187), Испания (161), Италия (143), Улдуу Британия (131) жана Швейцария (112).
- 26) Франциянын борборунда 700ден ашык эл аралык саясий, экономикалык жана коомдук уюмдар жайгашкан. Алардын ичинде ЮНЕСКО, Экономикалык өнүгүү жана кызметташуу уюму (ОЭСР), Биргелешкен (туугандашкан) шаарлардын бүткүл дүйнөлүк уюму, Университеттердин эл ара-

лык ассоциациясы, Эл аралык соода палатасы, Эл аралык энергетикалык агенттік, Интерпол ж.б., Брюсселде мындау уюмдардын 1400ү иштейт.

27) Тролль кенин иштетүү үчүн куруулган зор бургулоочу платформага 245 мин  $\text{м}^3$  бетон, 100 мин т (б.а. Эйфель мұнарасына жумшалған темирден 15 эсе көп) болот арматурасы кеткен. Анын жалпы салмагы 656 мин т, бийніктігі 472 м.

28) Бонн байрыкты шаарлардың бири, ал 1989-жылды өзүнүн 2000 жылдыгын белгиледи. Ал Рейндин жәэгіндеги чеп катары римдиктер тарағынан негизделген. Көп қылымдар бою Бонн провинция шаары болуп келген, анын атагы Бетховен туулған, Карл Маркс жана Генрих Гейне университетинде окууган – деген фактылар менен белгилүү болгон. 1949-жылды ГФР түзүлгендөн баштап ал мамлекеттін борбору катары белгилүү болду.

29) Тюрингендик эски шаар Ваймер (1975-жылды өзүнүн 1000 жылдыгын белгилеген) XVI–XIX қылымдарда герцогдун резиденциясы, Иоганн Вольфганг Гётенин, Фридрих Шиллердин, Ференц Листин, Иоганн Готфрид Гердердин ысымдары менен байланышкан маданий борбор катары белгилүү. Шаардың борборунда Гёте 1782-жылдан өмүрүнүн акырында 1832-жылта чейин жашаган үй сакталып, XIX қылымдың аяғында музейге айланырылған. «Вильгельм Телль» – деген драмасын жазған Шиллердин үйдә музейге айланырылған.

30) Рейндин боюндағы Дүйсбург шаарын Рурдун батыш дарбазасы – деп аташат. Татаал кеме причалдары, аларга баруучу жолдор, кампалар чындығыда эле ошондой дарбаза экендигин билгизип турат. Дүйсбургда ГФРдеги эн ири металлургиялық комбинаттар орун алған. Алар Рейн аркылуу чийки заттарды жана отунду алат. Ошондуктан ал дарыя жүк ташуу боюнча (жылына 55 млн т) дүйнөдө бириңчи орунда.

31) Корголуучу жайлардың саны боюнча ГФР Чет зәлдик Европада бириңчи орунду әзләйт. Алардың жалпы саны 472, аяны 88 мин  $\text{км}^2$  б. а. аймагынын  $\frac{1}{4}$ -ин түзөт. Алардың ичинен басымдуу көпчүлүгү анча чон эмес корголуучу жаратылыш аймактары, жаратылыш парктары. Жаратылыш парктары көбүнчө тоолуу-токой зонасында (Бавария, Франкени, Тевтобург токою ж.б.).



### Билимге жана биологиякке зә болуу блогу (тапшырмалар)

1. Атластын картасын пайдаланып, Чет зәлдик Европанын бир мамлекетинин экономикалык-географиялык абалына мүнөздөмө бергиле. ЭГПны мүнөздөөнүн типтүү планын пайдаланыла. Атластын саясий картасынан кайсы елкөнүн чектеш кошуна өлкөлөрү көп, анын кандай мааниси бар экенин талдагыла.
2. Таблицаларды пайдаланып, Европанын кайсы өлкөсүнде кандай башкаруу формасы үстөмдүк кылаарын аныктагыла. Эмне үчүн Европада башка региондорго Караганда конституциалык монархия көбүрөөк сакталып калғанын түшүндүргүлө. Контурдук картага республикалык жана монархиялык башкаруудагы өлкөлөрдү түшүргүлө.

3. Атластагы пайдалуу көндердин картасына карап, Европанын кайсы олкосу отун, рудалык, рудалык эмес көндерге бай экендигин аныктагыла. Өлкөнүн жаратылыш байлыгын мүнездөө боюнча типтүү планды пайдаланып көргүлө. Атластын карталарынан Улуу Британия, ГФР, Франция, Италия кайсы көндикте жайгашканыгын аныктагыла. Аларды КМШ өлкөлөрү менен салыштыргыла.
4. Китептеги картаны пайдаланып, кайсы өлкөгө иммиграция көп экенин аныктагыла. Иммиграция жана эмиграция көп байкалган өлкөлөрдү болуп көрсөткүлө.
5. Атластагы калктын тараптын карталарын карап, индиевропалык жана урал тил түркүмүнө кирген калкты болуп көрсөткүлө. Бир эки жана көп улуттуу мамлекеттерди аныктагыла.
6. Дептеринерге Чет өлкөлүк Европадагы «миллионер-шаарлардын» жадыбалиын түзгүлө. Ар кайсы өлкөлөрдөгү ушундай шаарлардын санын аныктагыла. Силер кандай ойлойсунар, Чет өлкөлүк Европада урбанизация процессинин үч башкы жана жалпы белгисинин баардыгы байкалып жатабы?
7. Китептеги сүрөттөрдү жана Чет өлкөлүк Европанын физикалык картасын пайдаланып, миллионер-шаарлардын ЭГАсы боюнча классификациясын жүргүзгүлө. Шаарлар жайгашуусу боюнча: 1) дениздин жээгинде, 2) дарыянын чатында, 3) денизден алыс, бирок, кеме жүрүүчү дарыя жээгинде, 4) денизден алыс. Классификациянын натыйжасын жадыбалга түшүргүлө. Кайсы өлкөнүн борбору, аймагынын ортосунда. Карталарды пайдаланып, Европанын онөр жайынын бир тармагын мүнездөгүлө. Алардын негизги райондорун, борборлорун, башкы бассейндерин көрсөткүлө. Өлкөлөр боюнча болуштурулушун аныктагыла. Кайсы жактан Чет элдик Европага нефть, жаратылыш газы, көмүр, темир рудасы, болот келәрин аныктагыла. Атластагы Чет элдик Европанын карталарын пайдаланып, кара металлургиянын райондоруну жана борборлорунун эмнеге карата жайгашуусун аныктагыла: 1) таш комур бассейндерине, 2) темир руда бассейндерине 3) комур жана темир рудасын ташыган жолдорго (анын ичинде денис жолдоруна).
8. Окуу китебиндеги текстти пайдаланып, ортонук жана түштүк европалык айыл чарба тибине кирген райондордогу айыл чарба осүмдүктөрүн аныктагыла. Алардын окоштуктарын жана айырмасын көрсөткүлө. Абалды түшүндүрүшүнүшүн атластагы агроклиматтык карталарды пайдаланыла.
9. Окуу китебиндеги текстти жана атластагы транспорттун картасын пайдаланып, контурдук картага негизги темир жол магистралдарын, кеме жүрүүчү дарыяларды жана денис портторун түшүргүлө. Бир борборлуу жана көп борборлуу транспорттук мүнездөгү өлкөлөрдү аныктагыла. Алардын калыптанышынын себеби жөнүндө ойлонгула.
10. Атластагы Рур онөр жайлдуу райондун картасын талдан көргүлө. Башкы онөр жай тармактарын аныктап, кайсынысы эски, кайсынысы жаны тармакка кирерин ажыраткыла.

- Атластагы карталарды пайдаланып, контурдук картага Чет өлкөлүк Европанын бир өлкөсүнүн өнөр жай тармактарын, айыл чарба райондорун, негизги транспорт магистралдарын түшүргүлө. Алынган карта-схеманы талдап көрүп, баяндама түзүүгө аракет кылгыла.
- Окуу китебинин 1-бөлүмүндөгү материалдарды жана 2-бөлүмүндөгү ГФР жөнүндөгү сандык маалыматтарды пайдаланып, бул өлкөнү толук мүнөздөөгө аракет кылгыла.
- Кийинки көрсөткүчтор боюнча Чет өлкөлүк Европанын өлкөлөрүн топтоштургула: 1) аймагынын чоңдугу; 2) калкынын саны; 3) урбанизациясы. Тыянак чыгаргыла. 2. Окуу китебидеги материалдарды карап, кайсы Чет өлкөлүк Европанын өлкөлөрү өнөр жай, айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча «биринчи өлкөнүн» ичине кирерин аныктагыла.



### Өзүн-өзү жана бири-бирии текшерүү блогу

#### Томондогу суроолорго түшүндүрмө бергиле

- Чет өлкөлүк Европанын төмөнкү өлкөлөрүнүн ичинен кайсынысы конституциялык монархия башкаруусунда: Норвегия, Улуу Британия, Швеция, Финляндия, Испания, Греция, ГФР.
- Чет өлкөлүк Европанын төмөнкү өлкөлөрүнүн ичинен кайсынысы денизге чыгуу үчүн Дунайдагы суу жолун пайдаланат: Сербия, Хорватия, Словения, Албания, Румыния, Польша, Венгрия, ГФР.
- Кийинки саналган Чет өлкөлүк Европанын портторунун ичинен кайсынысы дениздик болуп эсептелет: Осло, Глазго, Лондон, Гамбург, Роттердам, Марсель, Барселона, Афины, Гданьск, Констанца.
- Кийинки саналган райондордун кайсынысы жакшы өнүккөн райондорго кирет: Мидленд, Түштүк Уэльс, Лондон, Париж, Лотарингия, Түштүк Германия.

#### Окуу китебинен томонкү суроолорго жооп тапкыла

- Чет өлкөлүк Европанын шаарларынын мүнөздүү белгилери эмнеде?
- Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн отун-энергетикалык чарбасынын озгөчө белгилери эмнеде?
- Чет өлкөлүк Европанын түштүк жана түндүк белükтөрүнүн негизги айырмачылыктары эмнеде?
- Чет өлкөлүк Европанын транспорттук системаларынын мүнөздүү белгилери эмнеде?

#### Бул суроолорго жооп беринүү учун картаны пайдаланыла

- Чет өлкөлүк Европанын кайсы өлкөсүнде борбор шаардын милдетин ошол өлкөнүн эн чон шаары эмес, башка шаар аткарат?
- Региондун кайсы өлкөсүндө калктын жыстыгы жогору?
- Түндүк жана Балтика дениздерине кайсы суу жолу менен Ютландия жарым аралын айланбай барууга болот?

4. Кайсы өнор жай тармактары, кайсы райондордо калыптанышы мүнөздүү: 1) борбор шаарларда, 2) порт шаарларда, 3) көмүр бассейндеринде.
5. Кайсы металургиялык комбинаттар ташылып келинген отун жана чийки заттар менен иштейт?

### **Түшүндүргүле**

1. Качан жана эмне үчүн Чет өлкөлүк Европа иммиграциянын очогу боло баштаган?
2. Эмне үчүн Францияда жана Улуу Британияда борборлору басымдуулук кылат, ГФР жана Италияга тескерисинче ал мүнөздүү эмес?
3. Эмне үчүн суу керектөөнүн түзүлүшүндө Улуу Британияда, ГФР де, Бельгияда, Швецияда 60–80 % өнор жайга, ал эми Испанияда, Португалияда, Грекияда, Италияда айыл чарбасына туура келет?
4. Эмне үчүн Жакынкы жана Ортонку Чыгыштагы нефтиден оздук наркы жогору болсо да Түндүк денизден нефти казып алуу улантылып жатат?
5. Эмне үчүн Норвегия айыл чарбасына караганда балык уулоодон пайданы көп табат?
6. Эмне үчүн Рейн жүк ташууда дүйнөдөгү башка дарыялардан алдыда турат?
7. Эмне үчүн Европа эл аралык туризмдин негизги району болгон жана азыр да болуп турат?
8. Эмне үчүн эски өнор жайлую депрессиялык райондордо айланы чөйронүн абалы коркунучтуу?

### **Көрсөткүлө**

1. Кийинки саналган өлкөлөрдүн кайсылары индиевропа тил түркүмүнүн герман тобуунда сүйлөштөт: Италия, Австрия, Греция, ГФР, Финляндия, Улуу Британия.
2. Кийинки саналган өлкөлөрдүн кайсынысына иммигранттардын көп келүүсү мүнөздүү: Италия, Испания, ГФР, Улуу Британия, Франция, Швейцария.

### **Силер төмөндөгүлөрдү аткара аласынары**

1. Картаны карабай туруп, контурдук картага төмөнкү өлкөлөрдү түшүре аласынары: Исландия, Дания, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Австрия, Венгрия, Болгария, Албания.
2. Чек арасы жалан бир өлкө менен чектешкен өлкөнү эстеп, айтып бере аласынары: 1) ГФР менен, 2) Испания менен, 3) ГФР, Швейцария, Италия, Словения, Венгрия, Чехия, Словакия менен?
3. Картадан Глазго, Роттердам, Марсель, Брюссель, Мюнхен, Неаполь, Краков, Загреб шаарларын көрсөтө аласынары?
4. Иш жүзүндө айыл чарбасы жок Чет элдик Европанын өлкөлөрүн атай аласынары?
5. Кийинки саналган өлкөлөрдүн ичинен а) бир улуттуу өлкөлөрдү таба аласынары: Бельгия, Испания, Норвегия, Португалия, ГФР, Улуу Британия; б) борбо-

рунда еңөр жай топтолгон өлкөлөрдү бөлө аласынарыбы: Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Италия, Франция, Дания.

#### **Томондогу жооптордон туурасын таандагыла**

1. Франция чектештэй а) үч өлкө менен; б) беш өлкө менен; в) алты өлкө менен.
2. Чет өлкөлүк Европанын эн чон агломерациясы: Лондондук, Париждик, Рейн-Рурдук, Голландык.
3. Региондун борбор шаарлары дениз жээгинде жайгашкан: Мадрид, Париж, Рим, Вена, Стокгольм, Копенгаген, Прага, София, Афины.
4. Чет өлкөлүк Европада кайсы өлкөдө нефть көп өндүрүлүп алынат: Испанияда, Австрияды, Норвегияда, Улуу Британияда, Румынияда, Албанияда.

#### **6-теманын суроолорунун ачкычы**

Эмнени эстеп калуу керек:

1. Чет өлкөлүк Европанын саясий картасын, жашаган элдерин (7-класстын географиясы).
2. Чет элдик Европанын физико-географиялык абалын, рельефин, климатын, сууларын, топурагын жана есүмдүктөрүн, ошондой эле жаратылыш зоналарын (7-класстын географиясы).
3. XIX кылымдын аягындагы XX кылымдын башындагы Чет өлкөлүк Европанын өлкөлөрүнүн өнүгүү тарыхын (8-класстын тарыхы).
4. Окуу китебинин 1-бөлүмүндөгү материалдарды.
5. Экономикалык-географиялык абалынын, чарбасынын аймактык түзүлүшүнүн, өндүрүштүн адистешүүсүнүн жана кооперативдешүүсүнүн, инфратүзүлүшүнүн, региондун, субрегиондун терминдерин жана түшүнүктөрүн.

Эмнени өздөштүрүү керек?

#### **6-теманын негизги идеяларын**

1. Чет өлкөлүк Европа дүйнөлүк саясаттын жана дүйнөлүк экономиканын башкы борбору болуп кала берет.
2. «Европанын эски таштары» европалык гана эмес, дүйнөлүк цивилизациянын улуу мүлкү.
3. Өлкөгө экономикалык-географиялык мунөздөмө берүү.
4. Өлкөнүн еңөр жайынын өнүгүшүнө жаратылыш ресурсунун маанисин мунөздөп берүү.
5. Ар кандай географиялык маалыматтарды бир кубулушту далилдешке, салыштырууга, графиктерди түзүүгө, талдоого пайдалана алуу.
6. Жеке билимди терендетиш үчүн окуу кителин текстин, графиктерди, картографиялык материалдарды колдоно билүү.
7. Окулган китешке сыйни пикир жаза алуу.

#### **6-теманын негизги түшүнүктөрүн**

1. Чет өлкөлүк Европанын ЭГАсынын мунөздүү белгилери, жаратылыш ресурстары жана калкы.

- Чет өлкөлүк Европанын чарбасынын жана калкынын жайгашуусунун аймактык түзүлүшүнүн негизги белгилери.
- Чет өлкөлүк Европанын өнер жайынын негизги тармактарынын жайгашуу түзүлүшүнүн негизги белгилери.
- Чет өлкөлүк Европанын айыл чарбасынын негизги белгилери жана алардын тииттери.
- Чет өлкөлүк Европанын региондук транспорттук системасынын өзгөчөлүктөрү.
- Чет өлкөлүк Европанын субрегиондору.
- ГФР Чет элдик Европанын эн кубаттуу өлкөсү.
- Теманын негизги сөздөрү: шаардын батыш европалык тиби, субурбанизация; транспорттук системанын батыш европалык тиби, порттук өнер жай комплекси; «өнүгүүнүн огу»; борбордук регион.

#### **Өз алдынча даярдануунун ыкмаларын үйрөнүү**

- Өлкөнүн (региондун) ЭГАсын мүнөздөө үчүн план. Өлкөнүн кошуна өлкөлөргө карата абалы.
- Негизги кургак жана дениз жолдоруна карата өлкөнүн абалы.
- Негизги отун-чийки заттарга, өнер жай жана айыл чарба райондоруна карата абалы.
- Продукцияны сатуу борборлоруна карата абалы.
- Убакыт ичинде өлкөнүн ЭГАсынын өзгөрүшү.
- Өлкөнүн чарбасынын өнүгүшүнө жана жайгашуусуна ЭГАсынын тийгизген таасири.
- Өлкөнүн өнер жайынын өнүгүүсүнө жаратылыш байлыктарынын тийгизген таасириин мүнөздөө планы:
  - пайдалуу көндердин запасынын өлчөмү, жайгашышы жана алардын аймактык катнашы;
  - сүү жана токой ресурстары, аларды пайдалануу;
  - жаратылыш-ресурстук потенциалына жалпы мүнөздөмө жана өнер жайынын ресурстар менен камсыз болушу;
  - өнер жайынын өнүгүүсүндө жаратылыш ресурстарынын натыйжалуу жана натыйжасыз пайдаланылыши;
  - жалпы тыянак. Ресурстардын жана аларды пайдалануунун келечеги.

## ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК АЗИЯ (КМШдан тышкары)

Чет олкөлүк Азия деп КМШге кирген мамлекеттерден башка Азияда жайгашкан олкөлөрдү айтабыз. Алардын аянты 27 млн км<sup>2</sup>, калкы 3,5 млрдан ашык. Калкынын саны боюнча башка региондордон бир кыйла алдыда турат. Азиянын саясий картасында 40тан ашык өлкө бар. Алардын бир канчасы эң байыркы жана ири мамлекеттер. Чет олкөлүк Азия – цивилизациянын башшаты, дайкандылыктын жана сугат иштеринин мекени, шаарлардын жана көптөвөн маданий байлыктардын куралган жери. Көнчулук мамлекеттери онугуп келе жаткан олкөлөр. Эреже катары, аларды торт топко болушот: Борбордук жана Чыгыш Азия, Түштүк Чыгыш Азия, Түштүк-Батыш Азия жана Түштүк Азия.

### § 23. Чет өлкөлүк Азиянын жалпы мүнөздөмөсү

**1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары.** Чет элдик Азиянын аймагы түндүктөн түштүктү карай 7 мин кмге, батыштан чыгышка карай 10 мин кмге созулат. Кытай менен Индия гигант мамлекеттерге кирет, бир нече чон өлкөлөр менен бирге, кичине майды мамлекеттер дагы кездешет. Чек аралары көнчүлүк учурда табигый чектер менен өтөт. Мисалы, Гималай кырка тоосу экономикалык байланыштар үчүн чон эле тоскоол.

Региондогу өлкөлөрдүн ЭГА мүнөздөрү боюнча уч негизги белгисин байкоого болот.

Биринчиден, алардын кошуна абалы Азиянын төрт субрегионундагы өлкөлөрдү бириктирип турат.

Экинчиден, көнчүлүк өлкөлөрдүн дениз жээгиндеги абалы, Тынч, Инди жана Атлантика океандарындагы дениз соода жолдоруна чыгууга мүмкүндүк берет. Мисалы, Вьетнамдын жәэкти бойлогон чек арасы 1700 км, ошондуктан, географтар аны Индикитайдын Тынч океанга чыгуучу «балкону» – деп аташат. Вьетнамдын башка өлкөлөр менен байланышы, негизинен дениз жолдору аркылуу жүргүзүлөт.

Үчүнчүйөн, кээ бир өлкөлөрдүн ички региондордо жайгашшы, экономикалык-географиялык абалынын ынгайсыздығы. Мисалы, дениздерге алыс жайгашкан Монголия тышки байланышты Россия менен Кытай аркылуу жүргүзөт.

Чет өлкөлүк Азиянын саясий картасы кийинки мезгилде чон өзгөрүүлөргө учурады. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин элинин 90% га жакыны колониялык жана жарым колониялык абалда жашаган. Азыр болсо дээрлик бардык элдер саясий көз карандысыз өлкөлөрдө жашап жатышат. Ошон-

дой болсо да Чет элдик Азия көп аймактык талаш-тартыштардын аренасы болуп, региондук жана локалдык чыр-чатактар чыгып, кәэде кандуу согушка чейин өсүүдө.

Мындай аймактык талаштар Иран менен Ирактын, Ирак менен Кувейттин, Индия менен Пакистандын, Индия менен Кытайдын, Кытай менен Тайвандын, Россия менен Япониянын (Курил аралдары учун), Түркия менен Грециянын (Кипр учун), Корея Элдик Демократиялык Республикасы менен Корея Республикасынын, Палестина менен Израилдин чыр-чатактары азыркыга чейин уланууда.

Чет өлкөлүк Азияда Европадагыдай эле республикалык башкаруу үстөмдүк кылат, бирок, эски монархиялык бийлик да көп өлкөдө сакталып калган.

#### Чет өлкөлүк Азиянын мамлекеттери

№	Өлкөлөр	Аймагынын аянты, миң км <sup>2</sup> менен	Калкы, млн киши	Борбор шаары	Башкаруу формасы	Аймактык уюштуруу формасы
1	2	3	4	5	6	
1	Афганистан	652,2	28,0	Кабул	P	У
2	Бангладеш	148,4	140,0	Дакка	P	У
3	Бахрейн	703,6	0,700	Манама	KM	У
4	Бруней	5,8	0,340	Бандар-Сери- Бегаван	AM	У
5	Бутан	46,5	2,185	Тхимпху	AM	У
6	Вьетнам	330,0	82,0	Ханой	P	У
7	Израиль	14,1	6,85	Тель-Авив	P	У
8	Индия	3287,5	1060,0	Дели	P	Ф
9	Индонезия	1900,0	220,0	Джакарта	P	У
10	Иордания	96,2	5,7	Амман	Km	У
11	Ирак	437,0	22,6	Багдад	P	У
12	Иран	1648,0	68,0	Тегеран	P	У
13	Йемен	550,0	19,7	Сана	P	У
14	Камбоджа	181,0	13,0	Пномпень	Km	У
15	Катар	11,4	0,744	Доха	AM	У
16	Кипр	9,251	0,9	Никосия	P	У
17	Кытай	9572,0	1292,0	Пекин	P	У
18	КЭДР	12,8	23,3	Пхеньян	P	У
19	Корея Республикасы	99,35	48,0	Сеул	P	У

	1	2	3	4	5	6
20	Кувейт	17,8	2,6	Эль-Кувейт	км	у
21	Лаос	236,8	5,8	Вьентьян	р	у
22	Ливан	10,45	3,9	Бейрут	р	у
23	Малайзия	336,3	25,7	Куала-Лумпур	р	у
24	Филиппин	300,8	84,0	Манила	р	у
25	Монголия	1566,5	2,5	Улан-Батор	р	у
26	Мьянма	678,0	54,0	Янгон	р	ф
27	Непал	147,2	24,0	Катманду	км	у
28	БАЭ	83,6	4,0	Абу-Даби	АМ	ф
29	Оман	312,0	2,4	Маскат	АМ	у
30	Пакистан	803,9	150,0	Исламабад	Р	у
31	Сауд Арабиясы	2240,0	22,7	Эр-Риад	АМ	у
32	Сингапур	0,697	4,18	Сингапур	Р	у
33	Сирия	185,18	17,8	Дамаск	Р	у
34	Таиланд	513,1	63,5	Бангкок	км	у
35	Түркия	779,45	72,0	Анкара	р	у
36	Мальдив	0,298	0,3	Мале	р	у
37	Шри-Ланка	65,3	19,5	Коломбо	р	у
38	Япония	372,2	127,7	Токио	р	у

**2. Жаратылыш шарттары жана ресурстары.** Оор өнөр жайы өнүгүш үчүн керектелүүчү региондун минералдык ресурстары ар түрдүү. Кытай жана Индикитай платформаларында таш көмүрдүн, темирдин, марганецтин көндөри топтолгон. Альпы-Гималай жана Тынч океандык көнташтуу алкактарда түстүү жана сейрек көздешүүчү металлдардын көндөри басымдуулук кылат. Бирок, географиялык эмгекти болуштуруүдө чон роль ойногон региондун негизги байлыгы – нефть.

Нефтинин негизги көндөри Сауд Арабиясында, Кувейтте, Иракта, Иранда, БАЭде. Нефтинин көп өндүрүлүп алышуусу менен катар, аны ташуучу дениз жолдору да ынгайллуу.

Нефть жана газ издөө боюнча, азырынча жакшы изилдене элек Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш Азиянын жәэктериндеги шельфтерде чалгындоо иштери жүрүп жатат.

Айыл чарбасынын өнүгүүсүнө таасир берүүчү жаратылыш ресурстары да ар түрдүү. Ошондой болсо да көпчүлүк өлкөлөрде эки чон проблема бар.

Биринчиден, бул жер ресурстарынын жетишсиздиги. Зор тоо системаларынын, кенири чөлдөрдүн жана жарым чөлдөрдүн болушу жер фонду sunun

түзүлүшүне чөн таасириң тийгизет. Айыл чарбасының, өзгөчө айдоо жерлердин чектелишине алып келет. Натыйжада ар бир киши башына 0,1–0,2 га гана пайдаланчу жер туура келет, ал жерлер дагы калктын саны өскөн сайын кыскарат.

Экинчиден, агроклиматтык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу проблемасы. Региондун аймагындагы жылуулук запасы айыл чарбалык иште өсүмдүктөрдүн вегетациясына жетиштүү, ал гана эмес эки жолу түшүм алууга да жетет, ал эми ным болсо бардык жеринде бирдей эмес. Эгерде муссондук климатта сугат иши кыши мезгилине гана туура келсе, тропиктик жана субтропиктик зоналарда жыл бою сугатты талап кылат. Региондогу сууну пайдалануу толугу менен сугат ишине кетет. Бул жерлерде дүйнөдөгү сугат жерлердин  $\frac{1}{3}$  бөлүгү топтолгон. Сугат жерлердин аякты боюнча Кытай биринчи, Индия экинчи орунда.

Чет элдик Азияда сугат иштери 4 мин жылдан бери белгилүү. Иранда 2 мин жыл илгери салынган сугат системасы сакталып калган. Сирияда, Түркияда, Иракта ири сугат системасынын түйүндөрү сугат жерлердин аянттарын көнөйтүүгө мүмкүнчүлүк берген. Персия булунунун тегерегиндеги олкөлөр дениздин түздүү суусун тазалап, бактарды, гүлдердү жана башка маданий өсүмдүктөрдү сугарышат.

Көп жерлер чөл жана жарым чөл болгондуктан, дыйканчылык кылууга ылайыксыз.

**3. Калкы: саны, өсүшү, этностук жана диний түзүлүшү, жайгашуусу жана урбанизацияланышы.** Калкынын саны боюнча Чет өлкөлүк Азияда дүйнөлүк калктын 60% ы жашайт. Бул жердеги өлкөлөрдүн көбү демографиялык отмоктүн экинчи этабын, т.а. демографиялык «жарылуу» этабын басып бара жатат. Өткөн кылымдын 90-жылдарынан кийин андай абал ақырындал басандай баштады. Мындай демографиялык кырдаал экономикалык, социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү татаалдатат.

Чыгыш Азияда жүргүзүлгөн демографиялык саясат торолүүнүн бир кийла азайышына жана калктын өсүшүнүн кыскарышына алып келди. Түштүк-Чыгыш Азияда да калктын өсүү арымы басандады. Түштүк Азияда калктын өсүү темпи жай жүрүп жатат. Түштүк-Батыш Азия азыркы учурда демографиялык жарылуунун эпизентринде, кээ бир өлкөлөр «рекордсмендердин» арасында. Бул кырдаал араб өлкөлөрүнде кескин өсүүдө. Ал кырдаал эч кандай демографиялык саясат жүргүзбөгөндүгү менен түшүндүрүлөт.

Чет өлкөлүк Азиянын калкынын этностук түзүлүшү эн татаал. Географ окумуштуулардын айтуусу боюнча бул жerde ар түрдүү тил түркүмүнө жана топторго кирген 1 минден ашык улут жана уруулар бар. Алардын арасында эн көп жана эн аз санда тоолордо жашаган элдер да бар. Бир канча өлкөлөр көп улуттуу. Мисалы, Индия менен Индонезиянын ар биринде 150ден ашык

улут, Филиппинде – 100гө жакын, Кытай менен Вьетнамда – 50дөн ашык, Иран, Афганистан, Мьянма, Таиландда – 30дан ашуун улут жашайт.

Чет элдик Азия бардык дүйнөлүк диндердин мекени жана алар миндеген жылдардан бери саясатка, экономикага, руханий маданиятка, калктын өсүп өнүгүүсүнө, үрп-адатка зор таасири тийгизип келген. Мусулмандардын мечити, индуистардын храмы, буддисттердин пагодасы, христиандардын чиркөө жана монастырлары материалдык маданиятты түзүүгө чон салымдарын кошкон. Азыркы күндө да күнделүк турмушта алардын таасири бир кыйла чон.

Мусулман өлкөлөрүндө дин аял менен эркектин коомдогу жана үй-бүлөдөгү укуктарын жана милдеттерин чектейт (мектепте жана университеттерде болунуп окуу, жумушта, коомдук жайларда, өз үйлөрүндө белүнүп иштөө жана жашоо), үйлөнүү ишине киришет (көп балалуулукту колдоо, көп аял алууга жол берүү, үйлонүү тойдогу адаттар) ж.б. ар бир адамга тийиштүү үрп-адаттар. Иранда, Афганистанда, Пакистанда жана башка өлкөлөрдө ислам дини мамлекеттик деп жарыяланган.

Диний жана этностук түзүлүштүн татаалдыгы көп учурда этностор аралык жана диндик чатактарга алып келет. Индияда, Пакистанда, Шри-Ланкада, Афганистанда, Филиппинде алар өзгөчө курч мүнөздө. Көпчүлүк чыр-чатактардын тамыры эски колониялык мезгилге кетип, алар сепаратистик мүнөздө болот. Мисалы, күрддөр 20 млнго жакын калк. Бирок тарых аларды Түркияга, Иракка, Иранга, Сирияга болуп таштаган. Мына ошондуктан көптөгөн жылдардан бери күрддердүн улуттук кыймылы боштондук алып, өзүнчө эркин Курдстан мамлекеттин түзүү үчүн күрөшүп келе жатат.

Калктын жайгашышы бирдей эместиги менен айырмаланат. Бул жерде дениз жээгиндеги түздүктөр, дарыя чаттары бир уюл болсо, экинчи уюл чөлдөр, жарым чөлдөр, тоолор жана тропиктик токойлор. Мисалы, Бангладеш аянты боюнча дүйнөдө 87-орунда турса, калкынын саны жагынан 8-орунда. Калкынын жыштыгы  $1 \text{ км}^2$  жерге 1000 адам, айрым жеринде  $1 \text{ км}^2$ тө 2000 адам туура келет. Калкы эн сейрек жайгашкан Монголияда  $2 \text{ км}^2$  жерге 3 адам туура келет.

Калктын региондо жайгашуусуна белгилүү таасири эл аралык миграциялар тийгизет. Нефть ондүрүп алуучу Перс булуунда жайгашкан өлкөлөр, эмгек ресурстарын өзүнө тартуучу дүйнөлүк борборго айланды. Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азиядан, ошондой эле Түндүк Африкадан ал жерге келгендердин саны 8 млнго жакын. Алардын жарымы Сауд Арабиядан жумуш табышкан, 1 млнго жакыны Кувейтте иштейт. Эмгек мигранттарынын негизги иши нефть өнер жайында, калгандары куруулушта, транспортто, тейлөө кызматтарында иштешет. Сауд Арабиясында иштегендөрдин 60%ын, Кувейтте – 80%ын, БАЭде болсо 90%ын мигранттар түзөт.

Калктын жайгашуусуна, негизги таасири «шаардык жарылуу» мунөзүнө ээ болгон *урбанизация* процесси берет. Жалпы региондун шаар калкынын

үлүшү орточо урбанизацияланган категорияга киргени менен калктын абсолюттук саны боюнча эн жогорку дөнгөлдө. Мисалы, дүйнөдөгү 2,85 млрд шаар калкынын 1,3 млрды бул региондун шаарларында жашайт. Кытай менен Индия шаар калкынын саны боюнча биричини жана экинчи орунду эзлешет. Дүйнөдөгү 23 эн чон шаарлардын 12си Чет өлкөлүк Азияда.

Азиянын шаарлары эн байыркы шаарларга кирип, алар ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Шаарлардын Түштүк-Батыш Азияга, Индияга, Кытайга, Японияга тиешелүү өзгөчөлүктөрүнө карабай бардыгын чыгыштын шаарлары деп коюшат. Эреже катары, ал шаарлар эски жана жаны деп экиге болунёт. Эски жагында эн кыймылдуу бөлүгү – базар, анын тегерегинде кол онорчүлөр, ошол эле жерде соода-сатык менен алектенип, ачык эле жерде чач тараачтар, катчылар ж. б. кызматын сунушташат. Жаны шаарга азыркы учурдагы көп кабаттуу үйлөр мүнәздүү.

Элэт жеринде жайгашуу айыл-кыштак формасында. Монголдордо, афгандыктарда, араб-бедуиндерде көчмөндүк турмуш сакталып, алар боз үй же чатырларда жашашат. Чет өлкөлүк Азиянын социалдык-экономикалык онүгүүсүнүн келечегинде урбанизация же шаарлардын өсүшү күтүлөт.

**4. Дүйнөлүк чарбада ролунун өсүшү.** Эгерде дүйнөлүк чарбаны он мүчелүү түзүлүштө деп эсептесек, анын беш мүчөсү Чет өлкөлүк Азияда. Алардын ичинен үчөө өзүнчө өлкө – Кытай, Индия, Япония жана экөө – өлкөлөрдүн топтору – жаны индустрىялык жана нефть өндүрүп алуучу өлкөлөр. Чет өлкөлүк Азиянын онор жайы жөнүндө толугураак маалыматты кээ бир өлкөлөрдү мүнәздөгөн учурда аласынар.

**5. Чет өлкөлүк Азиянын айыл чарбасы.** Чет өлкөлүк Азиянын калкынын экономикалык активдүү болугүнүн көбү айыл чарбасында иштейт. Региондун бул чарбасынын тармагына өзүнчө бир белгилер мүнәздүү. Аларга, чарбадагы керектелүүчү болуктун сатыкка чыкчу жагы жана помещиктердин чарбасы менен дыйкандардын чарбасын айкалыштыруу жана азык-түлүк өсүмдүктерүнүн басымдуулугу мүнәздүү. Жалпысынан азык-түлүк кейгөйү чечилген эмес, өзгөчө Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азияда миндеген кишилер ачкачылыктан жапа чегишет.

Дыйканчылыктын эн маанилүү тармагы шалы эгүү, Чыгыш, Түштүк - Чыгыш жана Түштүк Азияда тараган. Шалы талаалары жылына ташкынданган ағындылар менен жанырып туруучу Яңызы, Сицзян, Хонгха (Хуанхе), Меконг, Иравади, Ганг жана Брахмапутра дарыяларынын өрөөндерү менен жайылмаларында, ошондой эле Ява аралынын түздүктөрүнде жайгашкан.

Япониянын жаратылышы «күрүч ландшафтын» элестетет. Миндеген жылдардан бери жыл бою түгөнбөгөн эн оор, жазгыдан күзгү, күзгүдөн кышикы күрүч эгүү менен алек болуп, анда жүз миллиондогон адамдар эмгектенишет. Күрүч жалан эле суу кантаган жайылмаларда эмес, дыйкандардын алаканында да өсөт деп бекеринен айтылбайт. Ал эми дарыялардын чаттарын

«күрүчтүн чайчогү» же «корзинасы» – деп коюшат. Мисалы, Вьетнамдын күрүч корзинасы – Меконгдун чаты, ал жерден вьетнамдыктар эки жолу түшүм алат.

Кытайдагы, Япониядагы, Индиядагы, Шри-Ланкадагы бийигирээк жерлерди «чай ландшафты» ээлэйт. Мьянма, Лаос жана Таиланддын чегинdegи «алтын үч бурчтук» деп аталган жайда, дүйнөдөгү апийим айдоонун негизги району жайгашкан. Жайыттын тардыгынан дыйкандар мал кармабайт, малды күч унаа катарында пайдаланышат.


Субтропиктик өсүмдүктөрдү өстүрүү негизинен Жер Ортолук дениздин жээгин ээлэйт. Региондун калган аймактарында буудай, таруу жана жүгөрү эгилет, чөлдүү аймактарда, бодо мал, кой, эчки, чочко багылат. Мал чарбасынан эт, тери, сүт жана жумуртка алынат. Мал чарбасы боюнча негизинен Монголия көрүнүктүү орунду ээлэйт.

**6. Айлана чайрөнү коргоо жана экологиялык койгойлорду чечүүнүн башталышы.** Адам баласынын айлана чайрөгө болгон тескери таасири Чет өлкөлүк Азияда кенири тараплан кубулуш болуп калган. Көп өлкөдө атмосферанын булганышы, суу ресурстарынын жетишсиздиги, топурактын эрозияга учуралышы жана иштен чыгышы көнүмүш процесс. Мунун себептери: булганыч өндүрүш, кен байлыктарды ачык түрдө иштетүү, дыйканчылыктын жана мал чарбасынын экстенсивдүүлүгү жана шаарларда учурдагы коммуналдык чарбанын жоктугү; улам кайталанган кыйраткыч суу каптоолордун, өзгөчө Бангладеште, Кытайдын дениз жэктеринде болуп туруусу; токойлордун жок болуп бара жатышы, Индиядагы токойлорду илдет басканы, Непалда ал такыр эле жоголо баштаганы ж. б. Жаратылысты коргоо маселелерине кийинки кезде Японияда, Кытайда Сингапурда, Перс булунундагы өлкөлөрдө жана Израилде көнүл бурула баштады. Экологиялык кейгейлердүн кебү кечикирилгис чараларды көрүүнү талап кылат.

## § 24. Кытай Эл Республикасы

**1. Географиялык абалы, аймагы жана чек аралары.** Кытай Эл Республикасы (КЭР) – дүйнөдөгү аяныт боюнча учүнчү орунда турган мамлекет. Өлкө батыштан чыгышка 5,7 мин кмге, түндүктөн түштүкке карай 3,7 мин кмге созулуп жатат. Кургактык боюнча чек ара сызыгы 21,5 мин кмге, дениз жээгиндеги чек арасы 15 мин кмге созулат. Кургактыктағы чек аралары татаал тоолуу жерлер менен откөндүктөн, тышкы байланыштар Сары, Чыгыш-Кытай жана Түштүк-Кытай дениздери аркылуу жүргүзүлөт.

Кытай аймактык-администрациялык жактан 23 провинцияга (Тайвань менен кошо), 5 автономиялдуу районго, 4 борборго баш ийген шаарга (Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, Чунцин) белүнет.



Кытай Улуу сепили

1949-жылы Кытай Эл Республикасы болуп жарыялангандан кийин Гоминдан режиминин калдыгы Тайвань аралына барып, аны «Кытай Республикасы» – деп жарыялаган. Бирок, Кытай аны өзүнүн бир провинциясы катары эсептеп, тынчтык жолу менен КЭРге кошуулусун көздөйт.

КЭР 1997-жылы Улуу Британия 99 жылга ижарага алган, Азиядагы акыркы чакан бирок, саясий, соода-экономикалык жана финансы жагынан эн маанилүү колониясын Гонконгду Кытайга кайтарған. Гонконг 50 жылга өзүнүн, өзгөчө статусун сактаган КЭРдин администрациялык району деп жарыяланган.

1999-жылы Кытайга, анын түштүгүндө жайгашкан, мурдагы португал империясынын колониясы болгон – Аомынъ да откон.

**2. Калкы: саны, өсүп толукталышы, этностук түзүлүшү, жайгашышы.** 2 мин жылдан бери Кытай эли саны боюнча дүйнөдө бириңчи орунда. 1949-жылы КЭР жарыялангандан тартып 1994-жылкы эл каттоого чейин Кытайдын калкы эки эсеге өстү (1млрд 134 млн). Көрүлгөн каттуу чараларга карабастан 2000-жылы анын калкынын саны 1 млрд 292 млиго жетти (Тайваньдын, Гонконг менен Аомындын калкын кошпогондо). Бул кытай коомуна бардык

жагына өз таасирин тийгизип жатат. Кытайда 700 млндон ашык эмгекке жарамдуу адамдар бар, анын ичинен  $\frac{2}{3}$ -си жаштар.

Калкынын этностук түзүлүшү боюнча, басымдуу көпчүлүгү (91%) кытайлыктар («хань»), 9% башка улуттар, анын ичинде чжуандар, уйгурлар, монголдор, тибеттиктер, хуэйлер, корейлер, мяялор, кыргыздар, казактар ж.б. Кытайдагы башка улуттардын жалпы саны 55ке жетет. Алардын калкынын жалпы саны 100 млндон ашык жана алар өлкөнүн аймагынын жарымын ээлейт.

Региондун башка өлкөлөрүндөй эле Кытайда дагы калктын жайгашуусу бирдей эмес, калктын 90% и өлкөнүн аймагынын  $\frac{1}{3}$  аянтында жайгашкан. «Шаардык жарылуу» Кытайга да келген. Азыр чон шаарлардын саны 500гө, ал эми «миллионер шаарлардын» саны 59га жетти. Шаардык калктын саны 400 млиги жетип, дүйнө боюнча биринчи орунга чыкты.

Кытай байыркы маданияттын ээси. Байыркы маданияттын эстеликтери-парк-бакчага оронгон будда храмдары жана пагодалары, 4 мин км<sup>2</sup>ге созулган Улуу Кытай чеби ж.б. Биздин заманга чейин сакталган кытайлык, өзгөчө театрлар, сүрөттөр, музыка, тамак-аш, ушу гимнастикасы, ай календары ж.б.у.с. Мектептерде окуучулардын билимин 100 баллдык система менен баалайт. Эн байыркы мезгилден бери кытайлык философия, медицина, география, астрономия сакталган.

**3. Чарбасы: жетишкендиги жана проблемалары.** Азыркы кездеги Кытай дүйнөлүк чарбада маанилүү абалдагы индустрىалдык-агардык кубаттуу мамлекет. Элдик Республика болуп жарыялангандан кийин анын чарбасында ойде-ылдылар көп зле болду. Бирок, откон кылымдын 70-жылдарынан тартып ириде элэт жердеги айылдарда, кийин шаарларда радикалдуу реформалар жүргүзүлө баштады. Алар экономиканын ушунчалык тез кетерүлүшүне алыш келип, ИДП боюнча Кытай дүйнөдө АКШ менен Япониядан кийинки үчүнчү орунга чыкты. Бирок, Кытай азырынча индустрىалдык баскычта болгондуктан, экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча Түндүктүн гана эмес Түштүктүн кәэ бир өлкөлөрүнен артта, анын себебинин бири Азия-Тынч океандык райондун жалпы тез өнүгүүсүндө.

Кытай таш көмүр жана темир кенташын казып алуу, болот эритүү, кебеден кездеме токуу, телевизор жана радиоприёмнистерди чыгаруу, өсүмдүктөрдүн түшүмүн жыйноо жагынан дүйнөдө биринчи орунда, электр энергиясын, химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык материалдарды иштеп чыгаруу боюнча экинчи орунда. Илимди көп талап кылган электроника, аэроказмостук жана башка тармактар да жакшы өнүгүп жатат. Бирок, ишканалардын жабдуулары эскиргендигин, айыл кыштактардын жарымы электр жарыгы жок олтургандыгын, айыл чарба жумушунун көбү менен иштеле тургандыгын эске алуу керек.

Кытай өз ресурстарына таянган *оор өнөр жайы* менен корынуктүү. Анын ичинен отун-энергетикалык комплексинин негизин көмүр казып алуу өнөр жайы түзөт. Эн чон көмүр бассейни түндүгүндөгү Датуң кени. Башка дагы көп жерден көмүр казылып алышат. Нефть чыккан жерлер да чаржайыт жайгашкан. Эн чон нефть кени – Даңуңдан нефтигинин  $\frac{1}{3}$  белүгү алышат. Негизги электр энергиясы ТЭСтерде өндүрүлөт. Гидроэнергетика боюнча да Кытайда кенири программалар кабыл алышып, Яңызы менен Хуанхэнин жогорку ағымында ГЭСтерди куруу башталууда. Биринчи АЭС куруулган, мындан башка дениз ташкынын, геотерм, шамал, күн энергиясын пайдалануу башталды.

Металлургиялык комплекстердин негизин таш көмүр менен темир кендерине таянган толук циклдеги комбинаттар түзөт. Олкөнүн түндүк-чыгышындагы эн чон металлургия комбинаты – Альшань жылына 7–8 млн т болот эритец жана андагы жумушчулардын саны 150 минге жетет. Машина куруу өнөр жайы чон жана порт шаарларга, ошондой эле металлургиялык базаларга жакын жайгашкан. Кийинки кездерде электр-техника жана электроника өндүрүштөрү өнүккөнгө байланыштуу, кичине шаарларга да машина куруу жайгаша баштады. Жакында эле Кытайдын айыл жеринде эмес, шаарларында дагы телевизор менен кир жуугуч машинелер сейрек кездешсе, азыр аларды чыгаруу боюнча Кытай дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Химия өнөр жайы кокс-химия жана нефть-химиянын продукциясына таянат жана минералдык жер семирткичтерди жана тиричиликке көркөтөлүчү химиялык менен фармацевтик заттарды чыгарууга адистешкен. Кебезден кездеме токуу боюнча Кытай дүйнөдө биринчи орунда жана алар негизинен ички көркөтөөлөргө жумшалат. Эзелтен эле Кытайда жибектен кездеме токуу жакшы өнүккөн.

Кытайдын экономикасында чон ролду айыл чарбасы ойнойт. Анда эмгектенгендердин саны 450 млнго жетет.

Откөн кылымдын 80-жылдарынан тартып, «Элдик коммуналадан» жеке чарбага откөндөн баштап, бул тармак кирешелүү боло баштады, негизги өсүмдүктөрдүн түшүмү артты. 90-жылдардын экинчи жарымынан тартып дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү туруктуу жогорулай баштады (450 млн т.).

Кытайдын негизги талаачылык району чыгыш белүгүндөгү «Сары Кытай», буудай, гаолян, жүгөрү эгилет жана «Жашыл Кытай» шалы айдалуучу район. Ушул эле аймактарда чай естүүрүлөт. Яңызы жана Синцзян дарыяларынын өрөөндөрүндө калктын негизги азыгы – шалы эгилет. Шалынын даны баалуу күрүчү азык, бакалы малга тоют, кагаз, баш кийим, баштык, аркан жасоого жумшалат. Күрүчтүн minden ашкан түрлөрү (сорттору) бар. Шалы балык естүүрүлөт. Денизге жакын добөлүү түздүктө байыркыдан берки маданий өсүмдүк – чай естүүрүлөт. Кытай чайдын мекени жана XIX кылымдын аягына чейин дүйнөгө чайды Кытай гана чыгарып турган. Азыр ал

дүйнегө кек чайды сатуу боюнча монополист. Кытайлык дыйкандар чайдын ондогон сортторун чыгарышкан.

Түндүк-батыш «кургакчыл Кытайда» негизинен көчмөн жана жатакчы-көчмөн мал чарбачылыгы менен башка улуттар (монголдор, уйгурулар, кыргыздар, казактар ж.б.) кесипчилик кылат. Ал эми түштүк-батыш «сүүк Кытайда» (Тибет) айыл чарбасы жакшы өнүккөн эмес.

Айыл кыштактарда чакан кооперация өнөр жайлары жакшы өнүгүп, 110 млнго жакын жумушчу колду камтыйт. Аквакультура да кенири тараған. Кытай дениз продуктулары балык, моллюска, азық-түлүк балырларын оствуруү жагынан да дүйнөдө биринчи орунда. Кытайлыктардын турмушу башынан эле дениз менен байланышкан, миллиондогон калк «дениздин эмгекчилери» болуп эсептелет.

Кытайда окшогон өлкөде транспорттун мааниси бир кыйла зор. Өлкөдө сууда жана кургакта жүрүчү транспорттордун түрлөрү бар. Темир жолдордо паровоз көп пайдаланылат, автомобиль менен жүргөндөр ге караганда велосипед менен жүргөндөр көп. Чыгыш жагы транспорт менен толугураак камсыз болгон, батыш жана борбордук бөлүктөрү чыгыштан артта калган. Ошондуктан Кытай үчүн азыркы учурдун транспорттук түзүлүшүн түзүү кейгөйү бүгүн чечүүнү талап кылган маселелерден болуп эсептелет.

Реформанын мезгилинде Кытайдын тышкы байланыштары бир кыйла естү. Өлкөнүн экономикасында ачыктык көбәйдү. Кытай даяр кийимдерди, текстиль өнөр жайынын продукциясын, турмуштук техниканы, электрондук товарларды жана отунду, чийки заттарды (сырье) экспорттойт. Импорттук товарлардан машиналар жана жабдуулар басымдуулук кылат. Кытайдын негизги соода шериктештери – Япония жана АКШ. Ошол өлкөлөрден негизги инвестициялар келет, биргелешкен ишканалар курулуп, чет элдик капиталдын иши улам жокорулоодо.


**4. Ички айырмачылыктары жана шаарлары.** Аймактык пландаштырууну жакшыртуу үчүн Кытай, откөн кылымдын 80-жылдарында, үч экономикалык зонага – Чыгыш, Борбор жана Батыш болуп бөлүнген (28-сүрөт).

Чыгыш зonasы экономикалык жагынан жакшы өнүккөн. Бул зонада негизги өнөр жай борборлору жана түйүндөрү, айыл чарба райондорунун басымдуу бөлүгү, транспорт магистралдары жана дениз порттору жайгашкан. Бул жакта ири шаарлар да орун алган. Кытайдын эң чоң шаары – Шанхай. Ал Янцзынын куймасы – Хуанпунун жээгинен 50 км аралыкта жайгашкан. Шанхай эң ири порт жана өлкөнүн, миндеген ишканалары орун алган маанилүү өнөр жай борбору. Бул шаарда азыркы талапка жооп берген эң чоң металлургия комбинаты жана биринчи АЭС курулуп, эркин экономикалык зона түзүлгөн. Мурда Шанхай эң ынгайсыз, эл көп отурукташкан шаар болсо, азыр шаар реконструкцияланып, жандооч шаарлар пайда болуп, инфраструктуралык түзүлүшү онолгон.

Кытайда калкынын саны боюнча экинчи орундағы шаар – Пекин. Ал өлкөнүн калкы жыш жайгашкан Улуу Кытай түздүгүндө, деңизден 170 км аралыкта орун алган. Ар башка ат менен орто кылымдан тартып Кытай мамлекетинин борбору болуп келген. XV кылымдан баштап азыркы аты менен белгилүү (туура аты Бейцзин – түндүктөгү борбор дегенди билдирет). Кыргыздар аны эзелтен Бээжин деп атаган.

Борбордук бөлүгүндө эски түз көчөлөрү сакталып, ар кандай маданий жана тарыхый эстеликтер орун алган.

Пекиндик борбордук бөлүгүндө императордун Эн Жогорку гармония палатасы, Толук гармония палатасы, Сакталган гармония палатасы деген ак сарайлар ж. б. көптөгөн имараттар орун алган. Азыр алардын бир канчасы музейлерге айланган. Негизги чоң көчө Чананьцзенин (көпкө со-



28-сүрөт. Кытай Эл Республикасынын ички айырмачылыктары

зулган тынчылык көчесү) жана Тяньцзиньмының (асмандын тынччылык дарбазасы) аянынын түштүгүндө сырткы шаар жайгашкан. Тяньцзиньмының дүйнөдөгү аяны боюнча эн чон шаар аяны. Ал аянтка 2 млндон ашык адам батат.

1984-жылы Кытай өкмөтү дениз боюнчалык 14 шаарга сырт менен байланышка эркин укук берген. Дагы 5 эркин экономикалык зона түзгөн. Ал эркин зоналардын эн чон шаары – Шенъян, Гонконг шаарынын жанында. Борбордук зона – күйүчү май жана энергия, химия заттарын, чийки зат жана жарым-жартылай даярдалган продукцияларды өндүрөт. Батыш зонасы негизинен, мал чарбачылык жана минералдык чийки заттарды иштетүү менен алектенет.

## § 25. Япония

**1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары.** Күнөстүү өлкө. Аймагы боюнча Япония Батыш Европанын өлкөлөрүндөй эле, бирок, түзүлүшү жана конфигурациясы боюнча алардан айырмаланат. Япон – архипелагында 4 чон жана 4 минге жакын майда аралдар жайгашкан. Жаратылыш ресурстарына салыштырмалуу жарды, бирок дениз жээгине бай өлкө. Жээгинин узундугу (30 мин км) Африка менен тентайлашат. Япониянын ЭГАсы биринчи кезекте жаа сымал 1,5 мин кмге созулган аралдар жана Евразия материги менен Тынч океандын аралыгында, Азия-Тынч океандык регионунун борборунда жайгашкан. Бул абалы эл аралык эмгектин географиялык белүнүшүнө катышууга чон мүмкүнчүлүктөрдү туэт.

**2. Калкы: табигый кыймылнынын өзгөчөлүктөрү, улуттук курамы, жайгашуусу.** Элинин саны боюнча дүйнөдө онунчук орунду ээлейт. Бирок, кийинки мезгилдерде калктын табигый кыймылы кескин өзгөрдү. Япония калктын өсүп өнүгүшүү менен, экинчи типтен биринчи типке еттү. Бул «демографиялык революция» кыска мөннөттүн ичинде эле болду. Ал япон коомундагы социалдык-экономикалык өзгерүүлөрдүн, билим берүүдөгү жана ден соолукту сактоодогу жетишкендиктердин натыйжасы. Япония ден соолугу чын балдардын өлүм-житими аз, жаштын орточо узактыгы дүйнөдө эн жогору болгон өлкө. Буга мамлекеттин жүргүзгөн демографиялык саясаты да чон таасир тийгиздид. Жогорку класстагы балдардын арасындағы кеч үйленүү жөнүндөгү үгүт иштери өзүнүн натыйжасын берип жатат. Японияда калктын улуттук курамы бирдей. Бул бир улуттуу өлкө, калкынын 99% ы япондор. Япон тили өзгөчө, бир дагы тил түркүмүнө кирбекен тил. Азыркы япондун жазма тили да эн татаал, анда иероглиф менен катар муундуу сөзтамгалар да колдонулат.

Өлкөдө феодалдык кезден баштап кирген эки дин-синтоизм жана буддизм үстөмдүк кылат. Динге ишненгендөр эки динди төн кармашып, эки дин бири-бирине жолтоо болбой өз ишин аткарат. Япония – жалпы сабаттуу жана маданияттуу өлкө, ал балдардын кичине чагынан баштап билим алуусуна жакшы шарт түзгөн. Японияда Батыш Европага караганда университеттер көп. Бул өлкө илгертен берки маданий, турмуштук салттары менен япондук турмуш деген түшүнүк боюнча жашайт.

Япондуктардын турмуштук салттарынын бири икебана-гүлден, ар кандай бутактардан вазага букет жасоо, бансай-карлик бактарды өстүрүү, каллиграфия-кыл калем жана түшь менен сулуу жаззуу, музыка, кагазга же жибек кездемесине сүрөт тартуу, оригиналдуу храмдардагы, парк-гүлзарлардагы архитектурасы, көлөкө театры, чай шаан-шокоту, аял кийими кимоно, оор салмактагы адамдардын күрөшү-сумо, дзюдо, каратэ, тамак ичүүчү таякчалар, ашканы өзгөчөлүктөрү, тамак-ашты үстөлгө коюу ж.б. Эн маанилүү салттарынын бири – улууну сыйлоо, ата-энелердин сүйлөшүүсү менен үйлөнүү, ар түрдүү белги жоруктарга ишениүү, медитация адаты, ар кандай календарлык системаларды колдонуу, мамлекеттик расмий майрамдардын жана фестивалдардын көптүгү.

Япондуктарда балдарды кичинекейинен баштап, жаратылышка, бак-дараракка, гүлдөргө, жаныбарларга аяр мамиле кылууга тарбиялоо улуттук салт. Ошондуктан, Японияда жазгы жаратылышка, жапайы алчанын (сакура) гүлдөгөн учурунда сейилдеп чыгуу, ал гүлдергө суктана кароо эн популярдуу. Ошондой эле күзгү ак, саргыч кызыл жалбырактарга суктануу менен карап сейилге чыгышат.

Калкынын жалпы саны 127,7 млн, орточо жыштыгы боюнча ( $1 \text{ км}^2$  жерге 340 киши) Япония дүйнөдө биринчи орунда. Чынында жыштык андан да көп, эмне үчүн дегенде, калктын көпчүлүгү денизди бойлогон түздүктөрдө жана дарыя ерөөндөрүндө жайгашкан.

Кийинки он чакты жылдын ичинде Япония урбанизациянын дөнгөэли жагынан да дүйнөдө алдынкы орундарга чыкты. Анын аймагында 200гө жакын чон шаарлар бар. Япониянын шаарларына да бир кыйла өзгөчөлүктөр мунөздүү. Алардын көпчүлүгү орто кылымда феодалдык сарайлардын, монастырлардын, почта жолдорунун тегерегинде осуп чыккан. Шаарлар өзүнүн эски пландарын, бир же эки кабат имарраттарын сактап калган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чон шаарлар «америкалаштырылып» бийик банктар жана монополиялардын штаб-квартиналары ороношкон асман тиреген имарраттар пайда боло баштады. Бирок, Япониянын шаарларында бирдиктүү иш борборлору жок. Чон шаарларда жана шаардык агломерацияларда калктын көпчүлүгү топтолгон. Эн чон шаарлар Хонсю аралынын түштүк жээгинде биринен бири уланып жайгашкан. Алардын ичинде «үч чон» агломера-

ция – Токио, Осака жана Нагоя белгилүү (29-сүрөт). Япония Токиодон башталат деп бекеринен айтылбайт.


**Токио** – дүйнөдөгү эн чон шаарлардын бири, япон аралдарындагы эн чон Канто түзүлгүн эзлеп турат. Ал 1869-жылдан баштап борбор шаар болуп, азыркы, «чыгыш борбору» – деген атка ээ болгон. Токио – калкы эн эле көп, имараттары ирээтийн, баш-аламан салынган шаар. Анда көп кабаттуу (жер титирөөгө чыдамдуу пайдубалга салынган 50–60 кабаттуу ўйлер), аз кабаттуу ўйлер көп салынууда (жер алдындағы соода борборлору).

Осако жана Нагоя агломерациялары менен кошо Токионун агломерациясы дагы чон урбанизацияланган мегаполисти түзөт. Токиодо мегаполиси жәэки тойлооп 600–700 км<sup>2</sup> созулат. Калктын жыштыгы: 1 км<sup>2</sup> жерге 800–1000 адам туура келет, элиниң жалпы саны 55 млнго же бүткүл Италиянын калкына барабар.

**3. Чарбасы.** Япония экинчи дүйнелүк согуштан женилип, талкаланган экономикасы менен чыккан. Ал экономикасын калбына гана келтирбестен, түп тамырынан бери кайра түзүп, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен 2-орунду эзлеп, Азиядан бир гана езу «чон жетинин» мүчесү боло алды. Көнтөген экономикалык көрсөткүчтерүү боюнча дүйнөлүк чарбада лидерлик абалга жетиши. Бирок, япондук «экономикалык сыйкыр» акырындаап басаңдал, өлкөдөгү социалдык-экономикалык есүш төмөндөдү. Ошондой болсо да аз убакыт ичинде Япония илимде, техникада, билим берүүдө, өнер жайда жана соодада чон жетишкендиктерге ээ болду. Япония дүйнөлүк негизги кредиторго айланды. Өлкөдө экономиканы сапаттуу кайра куруу иши аяктап, коомдо индустриядан кийинки этап башталды.

**Өнөр жайы.** Япониянын өнөр жайы башында эволюциялык жол менен өнүккөн. Ал чийки заттарды импорттоонун негизинде энергетика, металлургия, автомобиль жана кеме куруу, химия жана нефть-химия, курулуш сыйктуу негизги базалык өнөр жайларды өнүктүргөн. Мунун бардыгы эн жаны техника жана технологиянын жетишкендиктерин колдонуп калыптанган. Патент жана лицензиялар чет жактан, негизинен АКШ менен ГФРден сатылып алынып, жергиликтүү шартка ылайыкталып колдонулган. Эгерде мурда Япониянын символу Фудзияма тоосу, сакура, гейшалар, самурайлар болсо, азыр эн чон АЭС, эн чон металлургиялык комбинат, супертанкерлер, көпүрөлөр, туннелдер, эн тез жүргөн поезд, эн жаны «Тойота», «Хонда», «Ниссан» автомобилдери.

Откөн кылымдын 70-жылдарынын ортосунда башталган энергетикалык жана чийки заттык кризистен кийин, өнөр жайы өнүгүүнүн революциялык жолуна түштү. Өлкө энергияны жана металлды көп талаап кылган тармактарды чектеп, жаны илимди көп талаап кылган тармактарга көбүрөөк көнүл бура баштады. Ал электр-техника, робот-техника, биотехнология облусу боюнча лидер болуп чыгып, энергиянын жаны булактарын пайдаланууга киришти. Илимге кеткен



29-сүрөт. Япониянын эң чоң шаарлары жана шаар агломерациялары

каражат боюнча Япония биринчи орунга чыкты жана илимий кызматкерлердин саны боюнча Улуу Британиянын, ГФРдин, Франциянын илимий кызматтагыларын кошкондо да, алардан көп.

Япондук жумушчунун билим дөңгөлүк, адистик квалификациясы жогору, эмгекчил, тартиптүү, ар дайым ишти алга жылдырууга умтуулусу, алардын жумушчулук сапаты эн жогору экендигин айгинелеп турат. Япондук жумушчу, эреже катары, американлык жумушчуга караганда кесиптик квалификациясы жогору. Анын эмгек акысы чыгарган продукциясынын санына эмес, сапатына жарапша болот. Андан тышкary япондук жумушчу, бир форманы кийсе, ал емүр бою ошол форманы кийип жүрөт. Бир жумушта такай иштейт. Бул анын өндүрүштүн өндүрүмдүүлүгүнө кызыгуусун туудурат, анткени анын маянасынын өлчөмү, эмгек оргүсүнүн мөөнөтү жана пенсиясы өзүнүн фирмасындағы эмгек стажына жарапша болот.

**Айыл чарбасы** да экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түп тамырынан бери кайра курууга туш келди. «Дыйканчылык Япония, өзүнүн интенсивдүүлүгү менен тан калтырат. Борбордук жана Түштүк Японияда алакандай жерди калтыrbай пайдаланышат» – деп жазган Н. И. Вавилов. Азыр да эмгектин ургаалдуулугу сакталган. Өткөн кылымдын 40-жылдарында жүргүзүлгөн реформадан кийин, помешчиктик чарба жоюлуп, жер дыйкандарга тийгенден тартып, негизги продукция өндүргүчтөр фермерлер болуп калды.

Айыл чарбасынын түзүлүшү дагы өзгөрдү. Япония эзелтөн бери таза дыйканчылыктын өлкесү болгон. Анын негизги дан өсүмдүгү – күрүч сакталып, айдоо жерлеринин жарымынан көбүн зэлегени менен, азыркы күнде Япония бак-дарак өсүмдүктөрүн, жашылча-жемишти өстүрүү менен бодо мал, чочкочулук жана үй-куштарын багууга өткөн. Натыйжада, япондуктардын тамак-ашы Европалыктарга же американлыктарга жакыннады.

Япониянын айыл чарбасында 4 млн адам иштейт, аймагынын 14% ин айдоо жерлер ээлейт, бирок, азык-түлүк менен Япония өзүн-өзү өзгөчө күрүч жана жашылча менен камсыз кыла алат.


Япон чарбасынын дагы бир тармагы – балык кармоо. Балык кармоо боюнча Япония дүйнөдө алдынкы орундарда. Өлкөдө 3 минден ашык балык уулоочу порттор бар. Тегерегиңдеги дениздерде ар түрдүү дениз жаныбарлары көп болгондуктан жалаң балык кармоо менен эле чектелбестен, жасалма жол менен дениз жаныбарларын өстүрүү иши да жакшы жолго коюлган. Балык жана дениз продукциясы япондуктардын тамак-ашында негизги ролду ойнайт. Бермет өстүрүү да жакшы өнүккөн.

Японияда транспорттун куур жана дарыя транспортунаң башка да түрлөрү жакшы өнүккөн. Транспорту боюнча Япония Батыш Европанын өлкөлөрүн залестет, бирок жүргүнчлөрдү ташуу боюнча ал өлкөлөрдүн кайсынынан болсо да алдыда. Темир жолунун жыштыгы боюнча жана жүргүнчлөрдү тө-

мир жол менен ташуу боюнча дүйнөдө биринчи орунду ээлэйт. Япониянын соода-дениз флоту дүйнөдө биринчи орунда. Анын кемелеринин  $\frac{3}{5}$  бөлүгү башка өлкөлөрдүн желегин пайдаланып, сүзүп жүрт.

Япониянын чарбасынын өзгөчөлүгү – анын эл аралык экономикалык байланышынын күчтүүлүгү. Өзүнүн ички отун жана чийки зат жагынан камсыз болусу төмөн болгондуктан алардын  $\frac{9}{10}$  бөлүгүн импорт менен камсыз кылат (30-сүрет). Экинчи жагынан, өлкөнүн экономикасы даяр продукцияны тышка чыгаруудан көп көз каранды. Япония он соода балансына ээ. Дүйнөнүн кепчүлүк өлкөлөрүндө япондук фотоаппараттарды, видеомагнитофондорду, компьютерлерди, ж.б. электрондук жабдууларды, сааттарды, автомобилдерди, мотоциклдерди сатып алууга болот.

Япония – Азия-Тынч океандык өлкөлөрдүн бардыгынын соода өнөгүү. «Соода кыл же өл» – дейт япондук бизнесмендер. Кийинки учурларда Япония товарларды экспорттоодон капиталды экспорттоого еттү. Япония азыр негизги инвестицияны Түндүк Америкага, Европага ж.б. өлкөлөргө багыттай жатат.



30-сүрет. Япониянын тышкы соода байланышы

4. Чарбасынын аймактык курамы. Японияга чарбанын бири-бирине оқшобогон эки жагы мүнөздүү: алдынкы «бет жагы» жана арткы «тыл жагы» (31-сурет).

«Бет жагы» анча кенен эмес (15–65 км) Тынч океан жагындағы дениз жээгингеди тилке (негизинен Хонсю аралы). Бул тилке өлкөнүн экономикасынын өзөгү. Бул жердин негизги өнер жай райондорунда (Токио, Осаки, Нагои, Китакюсю) ЖЭСтер, АЭСтер, металлургиялык, нефти иштетүүчү жана химия комбинаттары, сырттан алынып келинген отун менен чийки заттарга



31-сурет. Япониянын чарбасынын аймактык курамы

жана продукциясын тышка чыгарууга багытталган машина куруучу заводдор орун алган. Курулуш курууга жер тар болгондуктан, дениздин жээгин кургатып алып курган ишканалар жээкти бойлоп созулат.

Япониянын Тынч океандык жээгин өнер жайдын өзөгү деп коюшат, бирок ал жак негизги айыл чарба жана транспорттук магистралдардын, ошондой эле ири порттордун району. Япониянын негизги транспорттук огун – Тынч океанды бойлогон тез жүрүүчү «Синкансен» темир жолу түзөт.

Откөн кылымдын 50–70-жылдарында элдин жыштыгынан жана булганич өндүрүштүн көптүгүнөн Тынч океандык алкактагы өнер жай борборлоунда жана агломерацияларда экологиялык кырдаал курчуй баштады. «Когай» – Японияда айланы чайронун булганишын ушундай деп атасат-коркунучтуу денгээлге жетти. Мамлекеттик жана коомдук органдардын иш-аракеттеринин натыйжасында 1980-жылдарда экологиялык кырдаал оноло баштады, бирок, али чечиле элек маселелер көп.

Япониянын «тыл жагына» чет жагында жайгашкан, биринчи кезекте Хонсю аралынын тоолуу-токой зонасындагы жыгач даярдоо, мал чарбасы өнүккөн, пайдалуу кендер казылган, гидроэнергетика өнүккөн райондору мүнөздүү.

Японияда калктын кыймылы эн жогорку мааниде, «орун которуу» негизинен эр жеткендөр гана эмес, мектептеги балдардын туристтик жүрүшторуне байланышкан. Көп калктуу Токионун элине, Хонсю аралынын тоолорундагы улуттук парктар эн чон кызыгууларды туудурат. Япондуктар ыйык тоо – Фудзиямага сыйыныш учун Никко паркына барышат. «Никкого барбагандар, сулуулук жөнүндө сүйлөбөй эле койсо болот» – деген япондуктарда макал бар. Кийинки убакта мамлекеттин региондук саясаты экологиялык жагынан таза чет жактагы региондорду өздөштүрүүгө каттуу көнүл буруп жатат. Тынч океандык алкакты женилдетиш учун, жаны технополисттерди, илимди көп талап кылган өндүрүштүү, Хонсю аралынын чет жактарына жайгаштырып жатышат. Мурда Япониянын артта калган району болгон Хоккайдо аралын өздөштүрүүдө эн узун темир жол «Сейкан» туннелинин (54 км) курулушу чон түрткү болду. Бирок, аймактык диспропорция дагы эле сакталып калууда.

## § 26. Индия

**1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары. Индия субконтиненти. Мамлекеттик түзүлүшү. Индиянын алып турган орду түндүк жагы Гималай тоолоруна такалган үч бурчтукка окшоп кетет. Аймагы түндүктөн түштүкке карай 3,2 мин кмге, батыштан чыгышка карай 2,9 мин кмге созулат. Индиянын экономикалык географиялык абалы чарбаны өнүгүшүнө ынгайлуу.**

Бириңчи кезекте анын ынгайлуулугу, Жер Ортолук денизден Инди океанына жана Жакынды Чыгыш менен Алысқы Чыгыштын ортосунда жайгашуусуна байланыштуу. Кургактыктагы чек арасы дениздик чек арасынан 2,5 эзэ узун жана ал кыйла татаал тоолор аркылуу ётот.

Индия – эн байыркы мамлекеттердин бири. Ал эки кылымдан ашып Англиянын колониясы болуп келген, 1947-жылы боштондук алып, 1950-жылы республика деп жарыяланган. Мамлекеттик түзүлүшү боюнча Индия 25 штаттан турган, ар бири мыйзам чыгаруучу жыйыны жана өкмөтү бар, бирок күчтүү борбордук бийликтүү федерация республикасы. Индия Улуттук Британия шериктештигинин мүчөсү.

**2. Калкы осүп толукталуусуун өзгөчөлүктөрү, этностук курамы, жайгашуусу.** Индия калкынын саны боюнча дүйнөдө, Кытайдан кийинки, экинчи ёлко. Эл каттоо 1891-жылдан бери ар бир 10 жылда жүргүзүлт. Эл каттоонун маалыматтарынан Индияда калктын саны тез осүп жаткандыгын байкоого болот. 1901-жылы Индиянын калкы 239 млн киши болгон, 1951-жылы – 361 млн, 1981-жылы 683 млн, 1991-жылы – 844 млн, 2001-жылы – 1025 млн, ал эми 2003-жылы 1,06 млрд, кишиге жеткен. Индия үй-булену пландоо ишине бириңчи болуп киришкен, бирок, эскиэрте үйлөнүү салтына байланыштуу ал өз максатына жеткен эмес. Этностук курамы боюнча Индиянын эли эн эле ар түрдүү. Индия дүйнөдө эн көп улуттуу ёлко. «Индус» – деген түшүнүк ар башка тилде сүйлөгөн, социалдык-экономикалык өнүгүүсүн ар кайсы тепкичиндеги жүздөгөн улуттардын жана уруулардын топторон билгизет. Мисалы, Индияда негизинен 15 тил бар, бирок, андан башка 100 млн. адам башка тилдерде сүйлөштөт. Бардык тилдерди, диалекттер менен кошуп эсептегенде, окумуштуулардын ою боюнча 1,6 минг жетет. Мамлекеттик тили, индустандыктар сүйлөгөн – хинди тили. Улуттар арасында, өзгөчө шаарларда английс тили колдонулат. Андан башка, ар бир штат өзүндө басымдуу болгон тилде сүйлөштөт. Эки тилде сүйлөө киерили тарааган.

Индиянын татаал этностук курамы анын материалдык маданиятына да таасирин тийгизген. Индияны ачык асман астындагы музей – деп койсо да болот, себеби ёлкеде миндеген кооз храмдар, ак сарайлар, мавзолейлер, мечиттер, форкттар бар. Ошондой эле Индияга өзгөчө сүрөт тартуу формасы, театр маданияты, классикалык бий искуствосу ж.б. мунездүү. Индия – шахматтын мекени, бул жерде ондук эсептөө системасы табылган, йогдун окуусу чыккан. Аялдардын кийими сари, кобра жылаанынын культу жалаң гана Индияя мүнөздүү.

Индиянын коомдук жана үй-бүлөдөгү турмушунда диндин мааниси зор, калкынын  $\frac{4}{5}$  индуизм,  $\frac{1}{10}$  мусулман диндерин кармашат.

Индуизмдин догмаларынын бири – элди касталарга бөлүү. Мамлекет тарбыйнан ал бөлүүлөр жокко чыгарылганы менен элэт жерлерде азыркыга чейин бөлүштүрүү бар. Адам белгилүү бир кастана тиешелүү болсо, ал кастана кишинин туулгандан ёлгөнгө чейинки турмуш жолун аныктайт.

Ошону менен катар этностук жана диндик айырмачылыктар кәэде улуттар, касталар аралык чатактарды жаратып, сепаративдик кыймылдардын чыгышына себеп болот. Мисалы, Жамму жана Кашмир Индиянын мусулмандар басымдуулук кылган бир гана штаты, анда Индиядан бөлүнүп Пакистанга кошулуу жөнүндөгү чатак көп жылдар бою басылбай келе жатат. Бөлүнүштү болтурбоо үчүн Индиянын өкмөтү ал жерге аскер кармоого мажбур болууда.

Пенджабдын негизги калкы, индуизмдин бир сектасын жактаган сикхилер. Алар 1980-жылдардын башынан тартып өзүнчө Халистан өлкөсүн түзүү үчүн күрөшүп келе жатат. Кәэде ал куралдуу күч колдонгон чатакка чейин жетүүдө.

**Калкынын жайгашиш.** Индияда, калк эзелтен эле түздүктөрдө, дарыя өрөөндерүнде жана дениз жәэктеринде отурукташкан. Ички аймактары кийин өздөштүрүле баштаган. Азыркы күндө да калк отурукташпаган ээн жерлер бар. Урбанизациянын дengээли Индияда анча эмес. Бирок, анын масштабы таң каларлык. Индияда 4,5 мин шаар бар, алардын ичинен «миллионер» шаарлар да арбын. Мисалы, чон шаарлардын саны боюнча Индия Кытайдан кийинки 2-орунда, «миллионер шаарлардын саны боюнча Кытай менен АКШ-дан кийинки 3-орунда. Ошондой болсо да Индиянын калкынын көпчүлүгү, элет жеринде, чон-чон айыл-кыштактарда жашашат. Айыл-кыштактардагы үйлөр ар түрдүү: бышкан кирпичтен, чийки кыштардан, жыгачтан курулган үйлөр, пальманын жалбырагы менен жабылган алачыктар жана сууда түркүктөргө тургузулган үйлөр кездешет.

**3. Чарбасы.** Индия экономикасы боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлердүн ичинен, алдынчы орунда. Откөн кылымдын 90-жылдарындағы экономикалык реформадан кийин анын чарбасынын өнүгүшү тездей баштаган. Азыркы Индиянын өнөр жай продукциясынын көлөмү АКШ, Кытай, Япония, ГФРден кийинки бешинчи орунда.

Көз караптысызыкка чыккандан бери Индия көп жетишкендиктерге ээ болду. Ал чарбаны индустрналдаштырып, агрардык езгерүштөрдү жүргүзүп, космостук программага кириүүдө. Чарбаны беш жылдык план боюнча өнүктүрүп жатат.

Индиянын товарлары дүйнөлүк стандарттан кем эмес. Анын себеби, биринчи кезекте жумушчулардын адистүлүгүндө. Индияда балдарды жашынан эмгекке үйрөтөт, анын себеби кедейликтен эмес, эмгекчил кишинин аброю, эмгекти терен сыйлагандык.

Ошого карабастан Индия азырынча эн чон контрасттын өлкесү. Өнөр жай продукциясынын көлөмү боюнча Индия дүйнөдө бешинчи орунда, бирок, улуттук кирешненин киши башына бөлүштүрүү дengээли боюнча 102-орунда. Калкынын  $\frac{1}{4}$  белгүү кедейликтин расмий дengээлинен томен киреше алат. Өнөр жайдын эн алдынчы жабдуулары бар ишканалары менен

катар майда жана отө майда ишканалары бар. Айыл чарбасында ири мамлекеттик жана ири жеке фермалар, плантациялар менен катар миллиондогон майда уюмдар иштешет. Самолёттон караганда Индияның жери куракталган кездемеге окшоп, майда бөлүктөргө бөлүнгөн. Агротехникианың дөнгөлөлүк дүйнөдөгү эң төмөнкү абалда. Көпчүлүк айылдарда электр жарыгы жок.

Индия бодо малдын саны боюнча дүйнөдө 1-орунда, алар этии жешет. Темир жолдун узундугу боюнча Азияда биринчи орунда, бирок, алардын көбү кууш колеялуу. Илимий-техникалык адистердин саны боюнча Индия АКШ менен Россиядан кийинки орунда турат. Индия илим жана техниканын бардык багыттары боюнча «акылдын качуусуна» дуушар болууда (жогорку квалификациялуу адистердин башка жакка кетүүсүнөн). Дүйнөдө бир дагы өлкө кинофильм чыгарууда Индияяг тендеше албайт (жылына 750), бирок, калкынын жарымы сабатсыз. Мумбай (Бомбей) жана Калькутта шаарларында учурдун талабына жооп берген кооз кварталдарга жана шаарлардын чет-жакаларында жумушсуз жакырлар жашаган тар көчелүү майда үйлөр жайгашкан.

**4. Өнөр жайы:** тармактык түзүлүшүнүн жана географиясынын негизги белгилери. Индияның экономикалык активдүү калкынын<sup>1/5</sup> бөлүгү өнөр жайында эмгектенет. Ал женил жана тамак-аш өнөр жайллуу өлкөдөн, өнүккөн оор өнөр жайллуу өлкөгө айланды. Азыркы кезде Индия станокторду, тепло-воздорду, автомобилдерди, тракторлорду, телевизорлорду гана чыгарбастан, эң жаны электрондук техникаларды, АЭСтин жана космосту изилдөөнүн жабдууларын чыгарат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ичинен атом өнер жайы боюнча 1-орунда турат.

Индия индустрىалдаштыруу жолуна түшкөндөн тартып, анын отун жана чийки заттарынын мааниси кескин көтерүлдү. Өнөр жайда пайдаланууда, кен байлыктардын жайгашуусунун мааниси зор. Кен байлыктардын көбү Декан тайпак тоосунда жайгашкан. Ошондуктан, ал жерде өнөр жайдын негизги түйүндөрү, оор өнөр жайдын маанилүү жаны ишканалары орун алган. Индияның биринчи премьер-министр Ж. Неру айткандай, «жаны Индиянын храмдары» ошол жерде жайгашкан. Мисалы, болот эритүүнүн «уюгу» болгон ири металлургиялык комбинаттар Бхилаи менен Бокаро. Биринчиси мурда артта калган Декан тайпак тоосунун борбордук бөлүгүнүн экономикасын көтерүүгө мүмкүндүк берсе, экинчиси Индияның көмүр-металлургиялык базасын чындоого мүмкүнчүлүк берди. Ал комбинат Декан тайпак тоосунун чыгыш жагында, Дамодар дарыясынын өрөөнүндө жайгашкан.

Индияның женил өнөр жайынын негизги тармактары пахтадан жана жуттан кездеме токуу, алардан кийим жана башка керектүү нерселерди тигип, көбүн сыртка чыгарууга адистешкен.

**5. Айыл чарбасы: дайканчылык зонасынын жаратылыш шарттары.** Айыл чарбасында Индияның экономикалык активдүү калкынын<sup>3/5</sup> бөлүгү иштейт.

Мамлекеттеги жардамы менен жана «жашыл революциянын» жетишкендиктерин пайдаланып, дан өсүмдүктөрүнүн түшүмүн көбөйтүүгө жетиши. Азыр Индия өзүнүн данга, эгинге керектөөлерүн аз да болсо (киши башына 250 кг) камсыздай алат. Индиянын аймагынын басымдуу болгунун жаратылыш шарты айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө ылайыктуу. Өлкө бир кыйла жер фондуна ээ. Айдоо жерлердин аянты боюнча Индия АКШдан кийинки экинчи орунда, аймагынын  $\frac{1}{4}$  айдоо жерлер.

Индияда айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн эки сезону бар: анын бири майдын аягынан сентябрь – октябрь айларына чейинки жай сезон (хариф), экинчиси октябрдан мартка чейинки кышкы сезон (раби). Кышкы сезондо суу жетишиз, жер сугарууну талап кылат. Жайкы сезон муссондук жаандын учуруна туура келет. Оруп-жылоо иши муссон бүтөөрдө башталат.

Ушул сезондорго байланыштуу Индияда Инд-Ганг ойдунунда эки негизги дыйканчылык зонасы жайгашкан. Ошол ойдундун түштүк-чыгыш жағында Индиянын негизги шалы эгүүчү зонасы калыптанган. Ал жерде эки сезондо тен күрүч эгилип, жылына эки, кәэдэ үч жолу түшүм алынат.

Ошол ойдундун түндүк-батыш жағында – Пенджабда негизги буудай эгилүүч зона калыптанган. Буудай раби сезонунда, негизинен сугат жерлерге айдалат. Ушул максатта ири гидротехникалык курулуштар курулган, алардын эн чоңу – Бхакра-Нангая. Мында негизинен ири капиталисттик чарба басымдуулук кылат, «жашыл революция» биринчи ушул жерден башталган, бул регион Индиядагы товардык дыйканчылыктын мекени.



Индия. Күрүч өстүрүү



Индиядагы чай плантациясы

Ошону менен катар, Индияда бир кыйла жерге булалуу, май, кант жана ачуу даам чыгаруучу єсүмдүктөр ёстүрүлөт.

**6. Индиянын чарбасынын жана элинин жайгашуусунун географиясы.** Индияда чарбанын аймактык түзүлүшү башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрден айырмаланат. Анда бирдиктүү экономикалык борбор жок, батышында, чыгышында, түштүгүндө жана түндүгүндө өзүнчө «экономикалык борборлор» түзүлгөн.

**Мумбаи (Бомбей) – Индиянын батышынадагы** эң чон өнер жайлуу, соода-финансы борбору. Бул жерде машина куруу, нефть-техника, пахтадан кездеме токуу ишканалары, атом энергиясын тынчтыкта пайдалануу борбору, өлкөдөгү эң чон киностудия жайгашкан. Мумбаи (Бомбей) порту – Индиянын негизги дениз дарбазасы. Тегерегиндеги кошуна шаарлар менен кошо Мумбаи (Бомбей) өлкөдөгү эң чон өнер жай борборун түзөт.

**Калькутта** – Индиянын чыгыштагы өнер жайлуу эң чон шаары. XVII кылымда английлык Ост-Индия компаниясынын факториясынын ордунда пайда болуп, бир жарым кылым бою Британиянык Индиянын администрациялык борбору болуп келген. Бул Мумбайден кийинки, экинчи орундағы өнер жай борбору жана өлкөнүн порт шаары. Өзгөчө жут буласын экспорттоо иши менен тааныстал.

**Калькутта** – ошондой эле Индиянын маданий борбору. Ал Гангдын бир айрыгынын жээгинде жайгашып, бир нече шаарларды бириктирген агломера-

рация. Калькуттага кескин социалдык контрасттар мүнөздүү, он миндерен үйү жоктор шаардын көчө калкын түзөт.

**Дели** – индус-мусулман эстеликттерине бай, байыркы шаарлардын бири. 1911-жылдан баштап Индиянын борбор шаары. Ал өлкөнүн өз алдынча болгон мезгилиниен бери тез өсүп келе жатат. Дели өлкөдөгү транспорттун, өнер жайдын жана маданияттын ири борборуна айланды, өлкөнүн саясий жана администрациялык функцияларын аткарат.

Дели шаары бири-бирине оқшобогон эки бөлүктөн турат: түндүк жагы тар көчөлүү, кустарлык мастерлердин, кол өнөрчүлөрдүн шаары, калк өтө жыш. Түштүк жагы европалык стилде салынган Жаны Дели, Индиянын расмий борбору.

**Мадрас** – Индиянын өнер жайлуу борборлорунун бири жана порт шаары, Түштүктүн «экономикалык борбору».


Мумбай, Калькутта, Дели, Мадрас – Индиянын төрт өнөр жай борборлору, Батышка, Чыгышка, Түндүккө, Түштүккө, андан ары өлкөнүн бардык аймагына өзүлөрүнүн таасирин тийгизип турат. Алар төрт бурчтуктун чокуларын түзүп, бири бири менен «өнүгүү огун» түзгөн транспорттук магистралдар менен байланышкан.

**7. Азиянын жаңы индустрىялуу (НИС) жана нефтини экспорттоочу өлкөлөрү.** Азиянын жаңы индустрىялуу өлкөлерү эки «эшелондон» турат. Биринчи эшелонго Корей Республикасы, Сингапур, Тайвань кирет. Алар бат өнүтүп, экономикалык секирик жасашына карай, «азиянын жолборстору» деп атталып калган. Кийин аларды туурап, НИСтин экинчи эшелону – АСЕАН-га мүчө уч өлкө – Малайзия, Таиланд жана Индонезия тез өнүгүүдө.

Откөн кылымдын 70–80-жылдарында бул өлкөлөр өзүлөрүнүн экономикасына япондук моделди алыш, аны кайра куруп чыкты. Аларда ири автомобиль, нефтини кайра иштетүүчү, нефть-техника, кеме куруу, өзгөчө электр-техника, электроника сыйктуу ири өнөр жай тармактары өсүп чыкты. Бул өлкөлөрдө жылышна ондогон миллион радиоприёмник, телевизор, магнитофон, видеомагнитофондор чыгат. Элге кенири керектелүүчү буюм, кийим, бут кийим, кездеме көп өндүрүлө баштады. Бул өлкөлөрдүн «экономикалык шумдугу» жергилиткүү бизнесмендердин активдүүлүлүгүнүн, ошону менен биргэ ТНК өзүнүн капиталдарын ушул регионго жумшоону тандаганынын натыйжасы. ТНКнын тандаганынын себеби ал өлкөлөрдүн ынгайлуу ЭГАСы жана эн чыдамдуу, тартиптүү, ошону менен биргэ аразан жумушчу күчү болгонунда. Өндүрүлген бардык товарлар Батыштын базарына чыгарууга даярдалат. Мисалы, Корей Республикасы 30–40 жыл мурун, артта калган агрардык өлкө болсо, 1990-жылдардын ортосунда АЭСтен электр энергия өндүрүү боюнча дүйнеде 10-орунга, болот эритүү боюнча 6-орунга, дениз кемелерин куруу боюнча 2-орунга чыкты. Электрондук продукцияны чыгаруу боюнча ал дүйнеде 10-орундуу ээлейт.

Шаар-мамлекет – Сингапур (санскриттен көтөрмөсү «арстандын шаары») эн чөн дениз порту катары эзелтөн белгилүү жана ал Чыгыштын батыш дарбазасы, Батыштын чыгыш дарбазасы болуп кызмат кылган. Кийинки жылдарда ал соода борборунан индустриялуу борборго (кеме куруу, нефтини кайра иштетүү, электроника жана электротехника енер жайлары), ошондой эле дүйнөдөгү эн чөн финансы борборуна жана туризмдин объектисине айланды.

*Нефтини экспорттоочу өлкөлөргө* Перс булунунун тегерегинде жайгашкан мамлекеттер кирет (32-сүрөт). Алар дүйнөлүк экономикада маанилүү орунду эзлэйт. Эбөгейсиз зор өлчөмдө нефть жана газ сатуудан түшкөн кирешеге таянып, ал өлкөлөр кыска мөөнөттүн ичинде кылымга тете секирик жасады.



32-сүрөт. Перс булунунун нефть бассейндерүү

Анын негизинде Перс булунунун зонасы ири нефть жана жаратылыш газын өндүрүп алуунун, нефтехимиянын, металургиянын ж. б. тармактардын маанилүү онөр жай районуна айланды. Мурдагы чийки кыш менен салынган эски шаарлардын ордуна, жаны онөр жай борборлору салынды. Талааларында тамчылатып сугаруу ЭЭМ менен башкарылып, есүмдүк өстүрүлөт. Балдар кичинесинен баштап компьютерде иштөөнү өздөштүрөт. Мисалы, Сауд Арабиясындагы калк илгертен бери төө багып, курма пальмасын өстүрүп, Меккеге барган адамдарды тейлөө менен оокат өткөргөн. Азыр анын экономикасынын негизи – нефть өндүрүү. Өлкөнүн экспортунун 98% кирешеси нефтиден түштөт. Арабия чөлүндө эн мыкты автомобиль жолдору, аэропорттор, ири онөр жай комплекстери, Эль-Джубейль жана Янбу аттуу азыркы учурдун талабына ылайык келген шаарлар салынган.

Чет өлкөлүк Азиянын артта калган өлкөлөрүнөн экономикасынын денгээли боюнча Түркия, Иран, Пакистан, Израиль, КЭДР өзгөчөлөнүп турат. Бул региондо начар өнүккөн өлкөлөр да бар. Алардын ичинен Түштүк-Батыш Азияда Йемен менен Афганистан, Түштүк Азияда – Бангладеш, Мальдив, Непал жана Бутан, Түштүк-Чыгыш Азияда – Мьянма, Лаос жана Камбоджа.

**Негизги тыянактар.** Чет өлкөлүк Азия – эц көп калктуу регион, анын экономикалык, социалдык жана экологиялык койгойлору демографиялык койгойлор менен тыгыз байланышкан. Чет өлкөлүк Азиянын аймагынын эбегейсиз зор болушу-экономикалык-географиялык авалынын, жаратылыш шартынын, ресурстарынын, калкынын жана чарбасынын чоң айырмачылыктарын аныктайт.

### Кошумча маалыматтар (кызылкүү фактылар)

1) Индонезиянын аймагы батыштан чыгышка карай 5 мин кмге, Монголияныкы – 2,4 мин кмге, Түркияныкы – 1,8 мин кмге созулат. Япониянын аймагы түндүктүн түштүкке карай 2,5 мин кмге, Филиппиндики – 1,8 мин кмге, Таиланддыкы – 1,7 мин кмге созулат. Монголиянын аймагы Чет өлкөлүк Европанын  $\frac{1}{4}$ -нэ барабар.

2) Шаар-мамлекет Сингапурдун аянты  $620 \text{ км}^2$ , же Москванын аймагынын  $\frac{2}{3}$  болүгүндөй, ал эми калкы 4,18 млн. Жеринин узун-туурасы  $\frac{23}{42} \text{ км}$ . Аймагынын басымдуу болугүн, денизден суусун кургатып алган жерлер түзөт.

3) Дүйнөнүн бардык болүгүндө монархтын бийлиги мураскоруна етөт, Малайзияда гана 9 штаттын башында турган султандардын арасынан 5 жылда бирөө таандалын шайланат. Азыркы монархтын толук наамы томонкудай аталаат: Дулм Янг Маха Мулиа Шри Падука Багинда Янг Ди Пертуан Агуунг. Малай тилинен көтөрөндо «Улуу урматтуу эн жөгорку башкаруучу», деген маанини билдирият.

4) Дүйнө боюнча нефтеге бай 30 көндөн 15и Перс булунунун алабында жайгашкан. Алардын ичинен Сауд Арабиясындагы Гавар нефть кенинин

запасы 12 млрд тоннаны жана Кувейттеги Эль-Буркан кенинин запасы – 8–9 млрд тоннны түзөт. Персия булунудагы бир скважинадан фонтан болуп атылып чыккан нефтиниң суткалых дебити – 1–2 мин т. Скважиналардын жалпы саны – 5 мин. Салыштыруу учун алсак, АКШда скважиналардын жалпы саны – 61,5 мин, ал эми бир скважинаниң суткалых дебити – 1–2 т.

5) 1921-жылкы Монголияда революцияга чейин 1800 храм жана 750 лама (ламаизм – буддизмдин бир тармагы) монастырлары болгон. Бул монастырларга 6–8 жаштагы балдардын жарымын эркине карабай берген. Натыйжада өлкөнүн калкынын 40% лама монастырларында диний кызматкер, бул калктын есүшүнө зор таасирин тийгизет. Демографтардын эзептөөлөрү боюнча, ламаизм болбосо Монголиянын калкы азыркыдай 2,6 млн эмес, 10 млн болмок экен.

6) Жылына 3–4 млн адам Меккеге (ажыга) барат. Мекке – буткүл дүйнелүк мусулмандардын ыйык сыйына турган жайы, Сыйынуунун эң башкы обьектиси – Кааба ташы Чон мечиттин короосунда. Медина – ислам дининин баштоочусу Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган жер, мусулмандардын экинчи сыйына турган жайы. Башка диндерги адамдарга ал шаарларга киругүү тьюю салынган. Мусулмандардын үчүнчү сыйына турган жайы Иерусалимдеги «Аскадагы купол» мечити же Омордун мечити.

7) 1990-жылдардын башында Кувейтте 300 мин иордандыктар, 170 мин египеттиктер, 160 мин индуистар, 90 мин шриланкалыктар, 70 мин бангладештиктер, 45 мин ирандыктар, 35 мин филиппиндиктер, 35 мин сириялыктар, 25 мин ливандыктар, 20 мин судандыктар, 30 мин башка өлкөлөрдөн келгендер иштеген.

8) БАЭнин ар бир жергилиткүү тургуну 4 чет элдик жумушчууну жалдоого акысы бар. Бир московалык журналист өлкөнүн борбору Абу-Даби жонунде мындай деп жазат: «Омандыктардын ар түстегү чалмалары, сикхтердин тюрбандары көзгө урунат. Бул жerde пакистандыктарды, корейлерди, малазиялыктарда, таиландыктарды, араб өлкөлөрүнөн чыккандарды кезиктирүүге болот. Дем алыш күндөрдө жээктө чыгыш элдеринин парады еткендей корунет». Жергилиткүү калк өлкөнүн калкынын  $\frac{1}{6}$ ин гана түзөт.

9) 1997-жылы Эл аралык валюта фонду (ЭВФ) менен Корей Республикасы 57 млрд доллар суммадагы кредиттик пакетке кол коюшкан. Бул Эл аралык валюта фондуун (ЭВФтин) мынча суммага кредит бергени бириңчи жолу болду. Ошол эле убакта Индонезия – 23 млрд, Таиланд – 17 млрд доллар кредит алган. Сауд Арабиясынын борбору – Эр-Рияд тез өнүгүп келе жаткан шаарлардын бири. 1960-жылы анда 160 мин адам жашаса, 1990-жылы 2 млн болгон, ал эми 2004-жылы 4 млндан ашкан. Министрликтердин, банктардын, мейманканалардын имараттары эреже катары 7–8 кабат болгону менен, алар архитектурасынын оригиналдуулугу менен өзгөчөлөнген. Өнер жай ишканалары шаардын сыртында жана жашыл бактарга белөнген. Негизги транспорттук түйүндөрү эки же уч денгээлде оттөт.

10) Чыгыш жана Түштүк-Чыгыш олкөлөрүнде жылына киши башына 100–300 кг күрүч туура келет. Тамак-ашындагы күрүчтүн каллориялык үлүшү  $1/\text{ди}$  түэт. Демек, эртөн менен, түштө жана кечинде күрүчтон жасалган тамак басымдуу болуп, калган азыктардын үлүштерү күрүчке кошумча гана болот экен.

11) Шри-Ланка дүйнө боюнча ичилген чайдын  $1/10$  болугүн, же жылына 180–200 г өндүрет. Эгерде ал көлөмдөгү чайды 50 граммдык пачкага бөлүштүргөндө, алардын саны 3,8 млрд. даанага жетет, б. а. жер бетиндеги адамдардын ар бирине 1,5 пачкадан чай туура келет.

12) Жаратылышты коргоо саясатын активдүү жүргүзүлгөндүгүнүн, тазлоочу курулуштарды куруунун, тазалыкты сактоонун өтө катуу чараларынын натыйжасында (сигареттин калдышын бет алды таштагандыгы учун сингапурлуктар 500 доллар айып тартышат) Сингапур Чет олкөлүк Азиядагы мамлекеттердин ичинен экологиялык жактан эн таза мамлекетке айланыдь. Анда экватордук жана тропиктик алкактарда сууну кайнатпай эле суу түтүктерүнөн иче берсе боло турган жер.

13) Кытайдын Хенань, Шаньдун, Сычуань провинцияларынын ар биринин калкынын саны 92, 87, 84 милион ашат. Демек, эң көп калктуу Европа олкөсү – Германиянын калкынаан Кытайдын бул провинцияларынын калкы көптүк кылат. Ал эми Хебей, Цзянсу, Аньхой, Хубей, Хунань, Гуандун провинцияларынын ар биринин калкы Франция, Уллу Британия же Италиянын калкынаан көп.

14) Кытайдын иероглиф жазмалары 50 мин белгиден турат, анын ичинен 7 мини дайыма колдонуучу белгилер. Башталгыч классты бүткөндер 3,5 мин иероглифти билиши керек, бир иероглифтин ичинде 30га жакын чийме болушу мүмкүн. Ар бир иероглиф езүнчө бир музыкалык тон менен айтылышы керек. Айтылган тонго жарааша бир эле иероглиф ар башка сөздү билдириши ыктымал. Мисалга, «Ma» деген сөздүн мууну биринчи тон менен айтканда «апа» дегенди, экинчи тон менен – «конопля» (кара куурай), үчүнчү тон менен «ат», төртүнчү тон менен – «тилдөө» дегенди билдирип экен.

15) Дүйнөдө, откөн кылымдын 80-жылдарынын аягында 800 млн велосипед болуптур, анын 300 млну Кытайда, 100 млну АКШ да, 60 млну Японияда экен. Велосипед чыгаруу боюнча (жылына 40 млн) Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат.

16) Япондуктар ез олкөсүн байыртан бери «Ниппон» (же Нихон) деп аттайт. Бул ат эки иероглиф белгисинен турат, биринчиси «күн», экинчиси «негиз» – дегенди билдирип. Мына ушундан «кун чыккан жактын олкөсү» – деген ат келип чыккан. Күндөй кызыл тегерек-япондуктардын желегинде, ал эми тегерек хризантема гүлү (япондуктардын улуттук гүлү) алардын мамлекеттик гербинде күндү зместетип турат.

17) Синтоизм («синто – кудайдын жолунда») негизги диндик-турмуштук жөрөлгөлөрдү камсыздайт, биринчи кезекте, ар дайын синтоизм храмдарында отүүчү үйлөнүү шаан-шөкөтүн өткөзүүде. Буддизм, тескерисинче, олғондердү жайына коую жагын тейлейт.

18) Японияда 40ка жакын фестивалдар өткөрүлөт. Алардын бири – «ак арал» Хоккайдодо февралдын башында өткөрүлүүчү белгилүү кар фестивалы. Фестиваль убагында Саппоронун башкы көчөсүндө 300гө жакын кардан жасалган курулуштар пайда болот. Алар жомоктордун каармандары, адабий каармандар, белгилүү эстеликтердин жана архитектуралык имараттардын көчүрмелөрү.

19) Токионун көчөлөрүнүн жалпы узундугу 22 мин кмди түзөт, үйлөрдүн жалпы саны 4 млн. Көп көчөлөрүнүн аты жок. Цифра менен көрсөтүлгөн таблицада райондун, үйдүн жана квартиラлардын катар номерлерди көрсөтүлгөн. Токиодо адрессти жөнөкөй келген мейман эмес, полиция жана такси айдоочулар аран табышат. Шаардын бөлүктөрү тоскоолу жок эстакадалар менен кошулган, бирок, алар 5 млн автомашинадардын жүрүшүн камсыз кыла албайт.

20) Дүйнөдөгүн эң чон, Фукусимо АЭСи 1998-жылы жетинчи блогун ишке киргизгендөн кийин, кубаттуулугу 8,2 млн кВтка жеткен. Ал эми Япон денизинин жээгингедиги, түбүнөн эн ири Фукуяме металлургия комбинаты жылына 16 млн т болот эритип чыгарат.

21) Дениз суу берметти алып чыгууга, илгертең бери Түштүк Япониянын ама деген уруусу адистешкен, ал эми суучулдар негизинен аялдар. Суучулдар 30 м терендикке чейин чумкүшүп, суу алдында 1 мунюэттен ашык чыдашат. Кийинки жылдарда ал промыседдин ордуна берметти жасалма жол менен өстүрүүчү ири ишканалар пайда болду. Бул иш үчүн чон салдар колдонулуп, анын алдына жипке берметтин раковиналарын корзинага салып иилип коюшат.

22) «Синкансен» (Жаны жол) магистралынын узундугу 1100 км. Бул жолдо поезд 200 км жана андан ашык ылдамдык менен жүрөт. Поезд езгече жокорку ылдамдыкта ал жолдун 515 кмлик Токио-Осако бөлүгүндө жүрөт, суткасына ал жерден 120 поезд өтүп, жылына 120 млн, б. а. олконун бүткүл калкына барабар жүргүнчлөрдү ташыйт. Ушул эки шаардын ортосун «Хикари» (Жарык) экспресси 2 saat 15 мунюэтте басып өтөт. Жолунда ал экспресс 66 туннелден, 3 мин көпүредөн өтөт.

23) «Сейкан» туннели 1970-жылды курула баштап, 1988-жылы бүткөн. Ал Цугару кысыгынын түбүнөн 100 м терендикте өтүп, Хонсю жана Хоккайдо аралдарын байланыштырат. Туннелдин узундугу 54 км, анын ичинен 23 км суу алды менен өтөт. Туннель Токио – Саппоро жолун бир топ кыскартты.

24) Индиялык демограф-статисттердин эсептөөлөрү боюнча, Индиянын калкы саатына 1,9 мин кишиге, суткасына – 46 мингө, жылына эң жок дегенде 17 млнго көбейтүп турат. Эгерде, өткөн кылымдын 80-жылдарындағы осүш темпи сакталса, XXI кылымдын ортосунда Индиянын калкынын 3 млрдга жетиши божомолдонот. Азыркы учурда кургактыктын 2,4% аянтында, дүйнө калкынын 16,4% и жашайт.

25) Индияда үйлөнүүн  $\frac{9}{10}$  белгүн ата-энелер «уюштурат». Бул иште, жекшембى сайын газеталарга жарыяланган атайын кулакстандыруулар кол-

донулат. Атасы же энеси кулактандыруулар болюнча татыктуу талапкерлерди таңдап, алардын ичинен биреөнү жактырат. Бул иштер үйлонүүчү жаштардын катышуусуз отөт. Кээде кыз менен күйөө бири-бирии үйлонүү тойдо гана көрөт.

26) Индиянын тарыхы, индуистар үчүн ыйык дарыя – Ганг менен тыгыз байланыштуу. Миллиондогон сыйынуучулар жылына тазаланыш (ритуалдык сугута жуунуш) үчүн Гангдын жээгине келишет. Индуизм динин туткан ар бир зыярат кылуучу, «Гангдын жээгинде турмуш жолум бүтсө, орттөлген күлүм Гангдын суусуна чачылса» – деп тилем кылат. Сыйынуучулардын чогулган белгилүү жери Варанаси (Бенарес) шаары, Индияда «түбөлүк» шаар деген атка конгон.

27) Индиянын тургуну орто эсеп менен жылына 1,5–2 кг эт жейт. Анын себеби мал чарбасынын жоктугунан эмес, индуизм дининин көз карашы боюнча вегетариандык тамак-ашты колдогондугу менен, уйдун этин жебей, аны сойгоңго болбой тургандыгында (байыркы Индияда алар тукумдуулуктун жана жыргалчылыктын символу болгон). Индуизмдин канондоруна ылайык уйду карыганды сойбостон, короодон чыгарып айдал жиберишет. Натыйжада, миллиондогон ачка «ыйык» уйлар жолдордо, талааларда, шаарлардын көчөлөрүндө, машиналардын жүрүшүнө тоскоол болуп, басып жүрүшет.



### Билимге жана билгичтикке ээ болуу блогу (тапшырмалар)

1. Китеңтеги таблицаны колдонуп, Чет өлкөлүк Азиянын өлкөлөрүнүн мамлекеттік түзүлүштерүн тактагыла. Тарыхтан алган билиминерге таянып, эмне үчүн Чет өлкөлүк Азияда башка жерлерге караганда абсолюттук монархия көп сакталып калғанын талдагыла. Контурдук картага Чет өлкөлүк Азиянын республикалык жана монархиялык мамлекеттерин түшүргүлө. Алардын ичинен федерациялык мамлекеттерди болуп корсөткүлө.  
Кошумча: Чет өлкөлүк Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен кайсынысы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин боштондукка чыккан. Алардын көз караптын бошогон мезгилин тактап, (4 субрегионду) салыштыргыла.
2. Атлас картасын пайдаланып, Чет элдик Азиянын өлкөлөрүндө кайсы кең байлыктар бар экендигин аныктагыла. Аларды негизги өлкөлөр боюнча болуштуруп, кайсы өлкө кандай минералдык ресурстарга бай экендигин айткыла.
3. Окуу китебиндеги текстке, физикалык картага, дүйнөнүн жер, суу, агроклиматтык ресурстарынын карталарына таянып, Чет райондорду тандагыла. Жаратылыш шарттарын мүнездөгүлө. 7-класстын география сабагынан алган билиминерди да пайдалангыла.
4. Дүйнө калкынын картасын жана атласты пайдаланып, Чыгыш, Түштүк-Чыгыш, Түштүк жана Түштүк-Батыш Азиянын калкынын тили кайсы тил түркүмүнө кире турганын аныктагыла. Кайсы эл кандай тил түркүмүнө кирээрин айткыла.

18) Японияда 40ка жакын фестивалдар өткөрүлөт. Алардын бири – «ак арал» Хоккайдодо февралдын башында өткөрүлүүчү белгилүү кар фестивалы. Фестиваль убагында Саппоронун башкы көчөсүндө 300ге жакын кардан жасалган куруулуштар пайда болот. Алар жомоктордун каармандары, адабий каармандар, белгилүү эстеликтердин жана архитектуралык имараттардын көчүрмелөрү.

19) Токионун көчөлерүнүн жалпы узундугу 22 мин кмди түзөт, үйлердүн жалпы саны 4 млн. Көп көчөлерүнүн аты жок. Цифра менен көрсөтүлгөн таблицида райондун, үйдүн жана квартиralардын катар номерлери көрсөтүлген. Токиодо адрессти жеңөкөй келген мейман эмес, полиция жана такси айдоочулар аран табышат. Шаардын белүктөрү тоскоолу жок эстакадалар менен кошулган, бирок, алар 5 млн автомашиналардын жүрүшүн камсыз кыла албайт.

20) Дүйнөдөгү эн чон, Фукусимо АЭСи 1998-жылы жетинчи блогун ишке киргизгенден кийин, кубаттуулугу 8,2 млн кВтка жеткен. Ал эми Япон денизинин жээгиндеги, түбүнөн эн ири Фукуяме металлургия комбинаты жылына 16 млн т болот эрзитиң чыгарат.

21) Дениз суу берметти алыш чыгууга, илгертең бери Түштүк Япониянын ама деген уруусу адистешкен, ал эми суучулдар негизинен аялдар. Суучулдар 30 м терендикке чейин чумкүшуп, суу алдында 1 мүнөттен ашык чыдашат. Кийинки жылдарда ал промыселдин ордуна берметти жасалма жол менен естүүрүүчү ири ишканалар пайда болду. Бул иш учун чон салдар колдонулуп, анын алдына жипке берметтин раковиналарын корзинага салып иилип коюшат.

22) «Синкансен» (Жаны жол) магистралынын узундугу 1100 км. Бул жолдо поезд 200 км жана андан ашык ылдамдык менен жүрөт. Поезд езгөчө жоргорку ылдамдыкта ал жолдун 515 кмлик Токио-Осако белүгүндө жүрөт, суткасына ал жерден 120 поезд отүп, жылына 120 млн, б. а. олконун бүткүл калкына барабар жүргүччүлөрдү ташыйт. Ушул эки шаардын ортосун «Хикари» (Жарык) экспресси 2 saat 15 мүнөттө басып етет. Жолунда ал экспресс 66 туннелден, 3 миң көпүрөден етет.

23) «Сейкан» туннели 1970-жылы курула баштап, 1988-жылы бүткөн. Ал Цугару кысыгынын түбүнөн 100 м терендикте отүп, Хонсю жана Хоккайдо аралдарын байланыштырат. Туннелдин узундугу 54 км, анын ичинен 23 км суу алды менен етөт. Туннель Токио – Саппоро жолун бир топ кыскартты.

24) Индиялык демограф-статисттердин эсептөөлөрү буюнча, Индиянын калкы саатына 1,9 мин кишиге, суткасына – 46 мингеге, жылына эн жок дегенде 17 млнгө көбейүп турат. Эгерде, откон кылымдын 80-жылдарындағы өсүш темпи сакталса, XXI кылымдын ортосунда Индиянын калкынын 3 млрдга жетиши божомолдонот. Азыркы учурда кургактыктын 2,4% аянында, дүйнө калкынын 16,4% и жашайт.

25) Индияда үйленүүн  $\frac{9}{10}$  белгүн ата-әнелер «уюштурат». Бул иште, жекшембى сайын газеталарга жарыяланган атайын кулактандыруулар кол-

донулат. Атасы же энеси кулактандыруулар боянча татыктуу талапкерлерди таңдап, алардын ичинен бироону жактырат. Бул иштер үйлөнүүчү жаштардын катышуусуз ётот. Кээде кыз менен күйөө бири-бирин үйлөнүү тойдо гана корот.

26) Индиянын тарыхы, индуистар үчүн ыйык дарыя – Ганг менен тыгыз байланыштуу. Миллиондогон сыйынуучулар жылына тазаланыш (ритуалдык суга жуунуш) учун Гангдын жээгине келишет. Индуизм динин туткан ар бир зыярат кылуучу, «Гангдын жээгинде турмуш жолум бұтсө, ерттөлгөн күлүм Гангдын суусуна чачылса» – деп тилем кылат. Сыйынуучулардын чоғулган белгилүү жері Варанаси (Бенарес) шаары, Индияда «түбөлүк» шаар деген атка конгон.

27) Индиянын тургуну орто эсеп менен жылына 1,5–2 кг эт жейт. Анын себеби мал чарбасынын жоктугунан эмес, индуизм дининин көз карашы боюнча вегетариандык тамак-ашты колдогондугу менен, уйдун этин жебей, аны сойгоңғо болбой тургандыбында (байыркы Индияда алар тукумдуулуктун жана жыргалчылыктын символу болгон). Индуизмдин канондоруна ылайык уйду карыганда сойбостон, короодон чыгарып айдан жиберишет. Натыйжада, миллиондогон ачка «ыйык» уйлар жолдордо, талааларда, шаарлардын көчөлөрүнде, машиналардын жүрүшүнө тоскоол болуп, басып жүрүшет.



### **Билимге жана билгичтүкке ээ болуу блогу (тапшырмалар)**

1. Китеңтеги таблицаны колдонуп, Чет өлкөлүк Азиянын өлкөлөрүнүн мамлекеттик түзүлүштерүн тактагыла. Тарыхтан алган билиминерге таянып, эмне үчүн Чет өлкөлүк Азияда башка жерлерге карагаңда абсолюттук монархия көп сакталып калғанын талдагыла. Контурудук картага Чет өлкөлүк Азиянын республикалык жана монархиялык мамлекеттерин түшүргүлө. Алардын ичинен федерациялык мамлекеттерди бөлүп көрсөткүло.  
**Кошумча:** Чет өлкөлүк Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен кайсынысы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин боштондукка чыккан. Алардын көз караптын бошогон мезгилин тактап, (4 субрегионду) салыштыргыла.
2. Атлас картасын пайдаланып, Чет элдик Азиянын өлкөлөрүндө кайсы кен байлыктар бар экендигин аныктагыла. Аларды негизги өлкөлөр боюнча бөлүштүрүп, кайсы олко кандай минералдык ресурстарга бай экендигин айткыла.
3. Окуу китеңдеги текстке, физикалык картага, дүйнөнүн жер, суу, агроклиматтык ресурстарынын карталарына таянып, Чет райондорду тандагыла. Жаратылыш шарттарын мунездөгүлө. 7-класстын география сабагынан алган билиминерди да пайдаланыла.
4. Дүйнө калкынын картасын жана атласты пайдаланып, Чыгыш, Түштүк-Чыгыш, Түштүк жана Түштүк-Батыш Азиянын калкынын тили кайсы тил түркүмүнө кире турганын аныктагыла. Кайсы эл кандай тил түркүмүнө кирээрин айткыла.

- Түштүк-Батыш Азиянын экономикалык картасын карап, нефть чыгуучу жайларды таап, аларга мұнөздөмө бергиле. Негизги нефть чыгуучу кендерди, нефтини иштеттүчү жайларды, нефти куурларын, нефть ташып чыгарған дениз портторун атагыла.
- Кытайдын картасынан, анын кайсы елкөлөр менен кургактык боюнча чек аралары ете турғандыгын тапқыла. Аны Россия менен салыштырып көргүле.
- Окуу китебиндеги текстти, тиркемедеги таблицаны жана атластын карталарын пайдаланып, Кытайдын калкына мұнөздөмө бергиле. Өлкөнүн калкын мұнөздеочү типтүп планды пайдаланыла.
- Атластан Кытайдын оор өнер жайы жайгашкан негизги борборлорун тапқыла. Аларды контурдук картага түшүргүле. Эмне үчүн ошол жерге жайгашып калгандыгы жөнүндө ойлонгугула.
- Дүйнө агроклиматтык картасын Чыгыш жана Борбордук Азиянын атластагы экономикалык картасын пайдаланып, төмөнкү суроолорго жооп бергиле: 1) Кытайдын аймагынан кайсы агроклиматтык зонада жайгашкан? 2) Кандай айыл چарба өсүмдүктөрү ал үчүн мұнөздүү? 3) Ал өсүмдүктөр өлкөнүн кайсы тарабында осталырулут? Мындаи адистешүүнүн себебин атап көргүле. Контурдук картага Кытайдын шалы, буудай жана чай эккен жерлерин түшүргүле.
- Окуу китебиндеги тексттин, Кытайдын картасын жана атластагы карталарды пайдаланып, үч экономикалык районго жалпы мұнөздөмө бергиле. Силерге Пекиндин борбору боюнча экскурсия өткөзгүлө деген тапшырма берилди деп элестеткиле. Окуу китептеги текстти, Пекиндин планын, атластагы карталарды жана көшумчама маалымат булактарын пайдаланып, башкаларга айтты бергиле.
- Окуу китептеги текстти, дүйнөнүн саясий картасын жана Япониянын экономикалык-географиялык картасын пайдаланып, анын ЭГАсын аныктагыла. Япониянын экономикалык-географиялык абалын Улуу Британиянын экономикалык-географиялык абалы менен салыштыргыла. Окшоштугун жана айырмасын аныктагыла.
- Окуу китептеги текстти, берилген таблицаларды пайдаланып, Япониянын экспорт жана импортун аныктагыла. Ошол жүк ташуулардын бағытын контурдук картага түшүргүле.
- Эреже катары, Япония боюнча туристтик маршрут Токиону, Осаканы, Киото менен Хиросиманы камтыйт. Бирок, ал маршрут Япония жөнүндө толук маалымат бербейт. Окуу китептеги текстти жана берилген таблицаларды колдонуп, Япония жөнүндө толук маалымат бере турған маршрут түзгүле.
- Окуу китептеги текстти жана атластагы Индиянын калкынын географиясы деген картаны пайдаланып, Индиянын калкы жөнүндө маалымат бергиле. Милионер-шаарларын атагыла. Орточо жылштыгын эсептегиле жана 1951, 1981, 1991 жана 2001-жылдардагы калкынын санын айткыла. Алынган сандарды карап, алар эмнени мұнөздөп турғандыгын талдагыла.

15. Окуу китептеги текстти, Азиянын физикалык картасын, Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азиянын экономикалык-географиялык карталарын пайдаланып, Индиянын айыл чарбасын мұнәздөп бергиле. Контурудук картага шалынын, буудайдын, жүгерүнүн, пахтанын, жуттун, бал камыштын жана чайдын эгилүүчү ареалдарын түшүргүлө. Индияда Чет зәлдик Азиянын айыл чарбасынын кайсы тиби басымдуулук кылганын аныктагыла.
16. 7-темадагы параграфтардың бири боюнча конспект түзгүлө. Контурудук картага «Чет зәлдик Азия экспорттогон негизги продукциялар» деген схеманы түзгүлө. Өзүнер барууну каалаган Чет зәлдик Азиянын өлкөлөрүнүн бир өлкөсүн тандағыла. Ошол өлкө боюнча кызықтуу материалдарды тапкыла. Өзүнер көргөнүнөрдөй кылыш сүрөттөп жазып көргүлө.



**Өзүн-өзү, бири-бирни текшерүү блогу (тапшырмалар)**

#### Жооп бергиле

1. Эмне үчүн онүккөн өлкөлөрдүн ичинен Япония денизде сүзүү боюнча алдыга чыгып кетти? Эмне үчүн Япония супертанкерлерди, комур жүктөөчү, руда жүктөөчү, автомобиль ташуучу кемелерди куруу боюнча алдынкы орундарды ээлел турат?
2. Эмне үчүн Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азияда калктын жыштыгы дарыя ерөндөрүнде жана алардын чаттарында өтө зле жокору?
3. Эмне үчүн Монголияда чарбачылыктын негизи – мал багуу болуп калган?
4. Эмне үчүн Меконг дарыясын «Азиянын Дунайы» деп коюшат?
5. Эмне үчүн Япониянын өнер жайынын түзүлүшүндө казып алуучу өнер жайы 0,3% гана ээлэйт?
6. Эмне үчүн «Индияны билиш үчүн анын элетинде жашпоо керек» деп айтылат?

Бул айтылгандардын туурасын текшергиле, туура эмес болсо туура жообун тапкыла

- жер бетиндеги ар бир беш адамдын бири кытайлык;
- Япониянын башка Азия өлкөлөрүнен айырмасы ага калктын өнүгүшүнүн биринчи тиби мұнәздүү;
- Түштүк Азия-көп улуттуу жана көп тилдүү регион;
- Япония жалаң гана әмгек ресурстарынын жардамы менен алдынкы индустриалдуу өлкөгө айланган;
- дайкандар муссондук климаттуу жерлерге буудай менен арпа өстүрөт.

#### Туура жоопту тандағыла

1. Түштүк-Батыш Азиянын жери нефтеге, жаратылыш газына, темир рудасына, уранга, түстүү металлдарга бай.
2. Түштүк Азиянын айыл чарба продукцияларынын ичинен күрүчтү, баванды, курманы, буудайды, чайды, пахтаны, жүнду бөлүүгө болот.
3. Япониянын төрт аралынын ичинен экономикалык жағынан жакшы онүккөнү: 1) Хоккайдо, 2) Хонсю, 3) Кюсю, 4) Сикоку.

### Туура эмес жоопторду чийгиле

Япония экспорттойт: кара металлды, автомобилдерди, дениз кемелерин, электроника буюмдарын, көмүр, нефть, темир рудасын, жыгач материалдарын, мал чарба продукциясын.

### Томондегү тапшырмаларды аткаргыла

- Картаны карабай туруп, Монголияны, КЭДРди, Таиландды, Сингапурду, Афганистанды, Иранды, Иракты, Сирияны, Туркияны, Израилди контурдук картага түшүргүле.
- Текстте айтылган шаарларды көрсөткүле: Шанхай, Осака, Джакарта, Бангкок, Мумбай, Кабул, Эр-Рияд, Стамбул.
- Теменкү өлкөлөрдүн кайсынысы жана индустриялуу өлкөлөргө (НИС) кириет: КЭДР, Камбоджа, Корей Республикасы, Сингапур, Иран.
- Теменкү борбор шаарлардын кайсынысы дениз жәэгиндеи порт шаарлар: Улан-Батор, Пекин, Токио, Сеул, Ханой, Дели, Багдад, Анкара, Бейрут. Кийинки айтылгандар кайсы өлкөлөргө тиешелүү: 1. Нефть өндүрүү боюнча елкө дүйнөдө биринчи орунду эзлейт. 2. Сугат жерлеринин аяныт боюнча дүйнөдө биринчи орунда. 3. Калкынын жыштыгы боюнча дүйнөдө алдынкы орунда.

### 7-теманын суроолорунун ачкычы

#### Эмнени эстеп калуу

- Чет өлкөлүк Азиянын саясий картасын жана калкынын географиясын (7-класстын географиясы).
- Чет өлкөлүк Азиянын физикалык-географиялык абалын, рельефин, кен байлыктарын, климатын, сууларын, топурагын жана өсүмдүктөрүн, анын аймагындагы жаратылыш зоналарын (7-класстын географиясы).
- Байыркы жана орто кылымдагы Азиянын өлкөлөрүн (5–6-класстагы тарых).
- Кытай, Индия, Япониянын XIX кылымдын аягындагы XX кылымдын башындагы тарыхынын өнүгүү өзгөчөлүктөрүн (Жаны тарых).
- «Климаттык алкак», «муссондор», «топурактын эрозиясы», «мелиорация», «кайрак жерлер», «резервация» – деген терминдерди жана түшүнүктөрдү.

#### Эмнени билүү көрөк?

### 7-теманын негизги идеяларын

- Кийинки ондогон жылдарда Чет өлкөлүк Азиянын өлкөлөрүнүн жана Азия-Тынч океандык региондун дүйнөлүк саясаттагы жана экономикадагы мааниси улам өсүп жатат.
- Чет өлкөлүк Азиянын аймагында ири маданий региондор илгертеден калыптанған.

### 7-теманын негизги түшүнүктөрүн

- Экономикалык-географиялык абалынын, жаратылыш шарттарынын жана ресурстарынын, калкынын, өнер жайынын, айыл чарбасынын географиясы-

нын мүнөздүү белгилерин. Чет элдик Азиянын жана анын 4 субрегионунун жаратылышын жана аны коргоо проблемаларын.

2. Кытайдын экономикалык жана социалдык географиясынын мүнөздөмөсүн.
3. Япониянын экономикалык жана социалдык географиясынын мүнөздөмөсүн.
4. Индиянын экономикалык жана социалдык географиясынын мүнөздөмөсүн.
5. Теманын маанилүү сөздөрүн: этностор аралык жана диний чатактар; сепаратизм; чыгыш тибиндеги шаар; мегаполис; осүүнүн югуу.

#### **Темендөгү тапшырмаларды аткара аласынарыбы?**

1. Өлкөнүн айыл чарбасынын онүгүшүнө ылайыктуу жаратылышын мүнөздөө.
2. Өлкөнүн (региондун) айыл чарбасын мүнөздөө.
3. Өлкөнүн калкына мүнөздөмө берүү.
4. Окуу китептеги текстке ылайык конспект түзө билүү.
5. Карта-схемаларды түзүү.

#### **Оз алдынча даирдануу үчүн кенештер**

**Өлкөнүн айыл чарбасын мүнөздөө үчүн жаратылыш шарттарына мүнөздөмө берүүнүн планы**

1. Айыл чарбасын жайгаштыруу үчүн рельефтин мүнөздөрү.
2. Аймактын агроклиматтык шарттары.
3. Аймактын топурагы жана есүмдүктерү.
4. Айыл чарбасынын онүгүшү үчүн жаратылышынын жалпы мүнөздөрү.

#### **Өлкөнүн (региондун) айыл чарбасына жалпы мүнөздөмө берүүнүн планы**

1. Тармактын мааниси жана продукциянын өлчөмү.
2. Тармактын өнүгүшүнө жаратылыш шарттынын тийгизген таасири.
3. Агрардык мамиленин озгочелүгү.
4. Тармактын түзүлүшү – дыйканчылык менен мал чарбачылыгынын катнашы.
5. Дыйканчылык менен мал чарбачылыгынын географиясы, негизги айыл чарбалуу жерлери (зоналары).
6. Өлкөнүн айыл чарба продуктуларын экспорттоого жана импорттоого көз карандылыгы.
7. Тармактын өнүгүш келечегине карата жалпы тыянак.

#### **Өлкөнүн (региондун) калкына мүнөздөмө берүү планы**

1. Калктын саны жана анын толукталуу тиби, демографиялык саясат.
2. Калктын курактык-жыныстык курамы, эмгек ресурстары менен камсыз болушу.
3. Өлкөнүн калкынын улуттук этностук курамы.
4. Калктын жайгашуусунун негизги белгилери, миграциянын жайгашууга болгон таасири.
5. Урбанизациянын дөнгөэли, темпи жана формасы, негизги шаарлары жана агломерациялары.
6. Калктын эллеттик жайгашуусу.
7. Жалпы тыянак. Калктын есүү келечеги, эмгек ресурстары менен камсыз болуусу.

## КМШ ӨЛКӨЛӨРҮ

**КМШ** олкөлөрүнө мурдагы Советтер Союзунун 15 республикасынын 12си кирип (Балтика боюндагы 3 республикадан башкасы). КМШнын аймагы 22,11 млн км<sup>2</sup>, калкы 280 млн 360 мин (2005-ж.). Демек, аяныт боюнча Чет өлкөлүк Азиядан бир аз гана кичине, бирок, элинин саны боюнча Кытай, Индия жана АКШдан кийин турат. КМШнын саясий картасында 12 земендүү мамлекет орун алган. Алардын бардыгы мурдагы бирдиктүү мамлекет – СССРдин курамындагы олкөлөр. СССР тарагандан кийин өз алдынча мамлекеттерге айланган. Анын 80%га жакын аяныт, 50%дан ашык калкы Россия Федерациясына тишиштүү. Аяныт боюнча экинчи орунда Казакстан, калкынын саны боюнча Украина.

КМШнын аймагы Евразиянын түндүгүндө жайгашкан. Батыштан чыгышты карай 9 мин кмге, түндүктөн түштүктүү карай 4200 кмге созулат. Аяныт жана калкынын саны боюнча КМШнын эң чоң өлкөсү – Россия Федерациясы.

### § 27. Россия Федерациисы (РФ)

#### 1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары. Мамлекеттик түзүлүшү.

Россия – аяныт боюнча жер шарындагы эң чоң өлкө. Европанын, Чыгыш Азиянын түндүк бөлүктөрүн ээлэйт. Чек арасынын жалпы узундугу 60 мин км. Дүйнөдө бир дагы өлкө мынчалык узундуктагы чек арага ээ эмес. Чек арасынын басымдуу бөлүгү дениз жәэктери менен өтөт: түндүгүндө Түндүк Муз океандын, чыгышында Тынч океандын дениздери, батышында Балтика, түштүгүндө Кара, Азов жана Каспий дениздери менен чулганат. Кургактыктагы чек арасынын узундугу 20 мин кмге созулат. Түндүк-батышында Норвегия, Финляндия жана Балтия өлкөлөрү (Латвия, Литва жана Эстония), батыш жагынан Белоруссия жана Украина, түштүгүнен Грузия, Азербайжан жана Казакстан менен чектешет. Казакстандын чегинен чыгышты карай Монголия жана Кытай Эл Республикасы, түштүк-чыгышында бир аз жери (17 км) Корей Элдик Демократиялык Республикасы менен чектешет.

Россиянын эң батышындагы Калининград облусу өлкөнүн негизги аймагынан 700 км алыс, бардык жагынан башка мамлекеттер менен курчалып, обочо жайгашкан.

Россиянын экономикалык-географиялык абалы мурдагы СССРдикине караганда бир аз начарлады. Себеби, азыр Балтия өлкөлөрү, Белоруссия жана Украина Россияны Европа өлкөлөрүнен бөлүп койду. Мурда курулуп калган нефть, газ куурлары азыр башка земендүү өлкөлөрдүн аймагы аркылуу өтүп, көп кейгейлөрдүн маселелердин чыгышына себеп болууда.

№	Өлкөлөр	Аймагынын аякты, мин км <sup>2</sup> менен	Калкы, млн киши	Борбор шаары	Башкаруу формасы	Аймактык уюштуруу формасы
1	Азербайжан	86,6	8,3	Баку	Р	Ф
2	Армения	29,8	3,213	Ереван	Р	У
3	Беларуссия	207,6	9,980	Минск	Р	У
4	Грузия	69,7	4,155	Тбилиси	Р	Ф
5	Казакстан	2724,9	15.1	Астана	Р	У
6	Кыргызстан	166,4	5.33	Бишкек	Р	У
7	Россия	17075,4	143.5	Москва	Р	Ф
8	Молдавия	33,8	3.388	Кишинев	Р	У
9	Тажикстан	142,1	6.1	Душанбе	Р	У
10	Түркмэнстан	488,0	6.5	Ашхабад	Р	У
11	Өзбекстан	447,4	26.0	Ташкент	Р	Ф
12	Украина	2630,0	47.28	Киев	Р	У

Казакстан Россияны КМШнын Борбордук Азиядагы өлкөлөрүнөн, Азербайжан менен Грузиянын аймактары Армениядан бөлүп салды.

Россиянын азыркы учурдагы геосаясаттык абалы Балтика жана Кара дениздердеги мүмкүнчүлүктөрүнүн тарышына байланыштуу начарлашына, Тынч океанга чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн толук пайдаланылбагандыгы жана Түндүк Муз океандын дениз жолдорунун жыл мезгили боюнча чектелиши менен байланышкан.

Россия – башкаруусу республикалык формадагы, федерациялык мамлекет. Администрациялык-аймактык түзүлүшү боюнча Россия Федерациясы 88 бирдей укуктуу субъекттерден турат, анын ичинде 20 автономия республикасы, 7 край, 48 облус, 1 автономия облусу, 9 округ, федерация маанисендеги эки шаар – Москва жана Санкт-Петербург бар. Кийинки убактарда Россияда субъекттердин биригиши жүрүп жатат. Пермь облусу Коми-Пермяк округу менен биригип Пермь крайы деп аталацып, Краснояр крайына Долган-Ненец жана Эвенк автономиялуу округдары, Камчатка облусуна Коряк автономия округу кирди.

**2. Калкы.** Калкынын саны боюнча Россия дүйнөдө 9-орунда турат. 2007-жылкы маалымат боюнча Россиянын калкы 141,6 млн болгон (1989-жылкы эл каттоого караганда 5,4 млн кишиге кыскарган). 2005-жылы калкынын саны 143,5 млн. Россиянын аймагында 180ден ашык улут жана этностук топ жашпайт. Алардын ичинен 115,89 млн орустар, 5,55 млн татарлар, 2,94 млн украиндер, 1,67 млн башкырлар, чуваштар, чечендер, армяндар ж. б. улуттар.

Россиянын жалпы демографиялык абалы начарлоодо, езгече ири шаарларда (Москвада) төрөлгөндөрдүн саны кыскарууда. Кийинки көрсөткүчтөр боюнча ар бир 1000 кишиге 8 бала төрөлүсү туура келет. Ал көрсөткүч боюн-

ча жөнөкөй эле калктын санын калыбына келтириүү жетишсиз. Калктын социалдык-экономикалык жашоо дөнгөлин көрсөтүүчү индикатор – өлүмжитим, өзгөчө балдардын өлүмү. Россияда ар бир 1000 кишиге 20 бала өлүм туура келет. Ушул эле көрсөткүч Японияда –  $1000/4$ , Швецияда –  $1000/6$ , Францияда  $1000/7$ , АКШда  $1000/10$ . Россияда табигый есүш тескери мааниде, калктын кескин кыскарышы КМШнын башка өлкөлөрүнөн көчүп келгендердин зсебинен бир аз кармалып турат. Ошого карабастан 1993-жылдан 2007-жылга чейин Россиянын калкы 148,8 милион 141,6 милинг чейин кыскарды.

Демографиялык кырдаал калктын санын калыбына келтириүүнүн жөнекөй жолун камсыз кыла албаган төрөлүүнүн төмөнкү, өлүм-житимдин жогорку дөнгөэли менен мүнөздөлөт. Калктын орточо жашынын есүшүнө, эмгекке жарамдуу адамдардын азыайышына байланыштуу саламаттык сактоо жана социалдык органдарга кыйынчылык келгени байкалат.

Россияда калктын орточо жыштыгы болжол менен ар бир  $\text{км}^2$  жерге 8 кишиден, европалык белгүндө 28 кишиден, азиялык белгүндө – 2 кишиден туура келет. Калк жыш жайгашкан район – Борбордук Россия, ал эми Азия жагынын түндүгүндө  $100 \text{ км}^2$  аянтта адамдар жашабаган жерлер да бар.

Россиянын калкынын 55%ы эмгекке жарамдуу, анын ичинен 48%ы онөр жайында жана айыл чарбасында иштейт, калгандары өндүрүштүк эмес чейредө, өзгөчө тейлөө кызматында иштегендөрдин саны өсүп жатат. Шаар калкы 73%. Бардыгы 1060 шаар, 2160 шаарча бар; 13 шаардын калкы 1 милион ашык, 20 шаардыкы 500 минден 1 милинг чейин. Шаар агломерациялары Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск шаарларынын айланасында калыптанууда.

Айыл-кыштак калкынын жайгашуусу жаратылыш шартына жана улуттук өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. Айыл жеринdegiler – кыштактарда, станцияларда, хуторлордо, аңчылардын, малчылардын убактылуу жайларында жашашат.

Россияда дин мамлекеттен ажыратылган. Анын негизги дин конфессиясы православиелик христиан, экинчиси ислам, андан кийин буддизм, иудаизм.

**3. Россиянын чарбасына жалпы мүнөздөмө: чарбасынын дүйнөлүк экономикадагы мааниси.** Россия – КМШ өлкөлөрүнүн ичинде аятын жана калкынын саны жагынан гана эн чон өлкө болбостон, ошондой эле жаратылыш ресурстары, экономикалык өнүгүү дөнгөэли, илимий потенциалы жана интеграциялык рөлү боюнча да зор өлкө.

Россия КМШнын башка өлкөлөрүндөй эле СССР тарагандан кийин жалпы экономикалык кризисти башынан өткөрдү. 1990–1996-жылдары жалпы улуттук өндүрүштүн ИДПсы төмөндөп олтуруп, анын өлчөмү боюнча 40 мамлекеттен кийинки орунда туруп, Уругвай, Чили, Мексика, Аргентина сыйктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн да артта калган.

1999-жылдан баштап Россиянын экономикасы өнүгүшү буюнча түрүктүү өсүштүү көрсөтүп келе жатат. ИДПнын өсүү арымы кийинки 5 жылда орто зесеп менен 6% тен кем эмес. Россиянын экономикасы өсүүсүнө карабай, отун-энергетикалык ресурстарын экспорттоодон жана алардын баа конъюнктура-сынан көз каранды. 2004–2005-жылдардын статистикалык маалыматтары буюнча ИДПнын 2004-жылкы өсүүсү 7,1%, өнер жай өндүрүшү – 6,1% га, айыл чарбасы – 1,6% га, курулуш 14,3% ке, ИДПнын 54%ын эзлеген тейлоо чөйрөсү 7% га өскөн.

**4. Россиянын өнер жайынын географиясы.** Россия ири өнер жайллуу илимий жана агрардык мүмкүнчүлүгү чон, жаратылыш ресурстарына бай индустриялуу агрардык елкө. Азыркы учурда ал рыноктук, социалдык бағытты көздөгөн экономикага отүп жатат. Россия Федерациясында минералдык отундун бардык түрү, биринчи кезекте нефть жана жаратылыш газы өндүрүлүп алынат. Нефтинин  $\frac{2}{3}$  болгүү жана жаратылыш газынын 90%ы Батыш Сибирден өндүрүлөт. Батыш Сибирден 1960-жылдардан тартып 300тө жакын нефть жана газ кендери табылган. 1980-жылы бул жерден 312 млн т, 1991-жылы 329 млн т нефть өндүрүлгөн. Кийин 200 млнго чейин кыскарып барып, азыр кайра көбейе баштады. Экинчи нефть өндүрүүчү район Волга-Урал бассейндери. Анда да нефтти өндүрүү 1990-жылдан баштап (105 млндон 80 млнго чейин) кыскарып, кайра көбейе баштады. Бул аймакта нефтинин ири кендери Татарстанда, Башкырстанда, Удмуртияда, Самара, Саратов облустарында жана Пермь крайында жайгашкан.

Газ – эн арзан пайдаланыла турган отун, ал өнер жайында жана калктын керектөөсүндө кенири пайдаланылат. Газдын өнер жайлых запасы жана аны өндүрүү буюнча Россия дүйнөдө биринчи орунда турат. Жаратылыш газынын эн ири запасы – Батыш Сибирде (Уренгой, Ямбург, Заполярное, Ямал, Васюган, Харасев), андан азыраак Түндүк Кавказда, Уралда (Оренбург), Волга буюнда, Комиде, Якутияда, Сахалинде ж. б.

Азыркы учурда Россия – дүйнөдөгү эн ири нефть, газ продукцияларын өндүрүүчү жана экспорттоочу өлкөлөрдүн бири. 2004-жылы нефть өндүрүп алуу 459 млн тоннага, жаратылыш газы 633 млрд м<sup>3</sup>ге жеткен. Тармакталган нефть куурлары, алардын ичинде экспортко нефть, газ чыгаруучу куурлар иштеп жатат. Балтика нефть куурлары курулууда, Сибирь-Ыраакы Чыгыш куурунун бир бутагын Кытайга жеткирүү долбоорлонууда. Балтика денизинин түбү менен кеткен газ куурун куруу жөнүндө Германия менен сүйлөшүлгөн.

Ири көмүр бассейндери: Кузнецк, Печора, Түштүк Якут, Кан-Ачы ж.б. 2004-жылы 282 млн т көмүр казып алынган. Россиянын негизиги көмүр базасы – Кузбасс, анын сапаты отө жогору, коксталуучу таш көмүр. Кузбастын көмүрүн негизинен Уралда, Сибирде жана КМШ өлкөлөрүндө пайдаланылат. Россияда казылган көмүрдүн 30% ке жакынын Кузбасс берет.

Кан-Ачы бассейниндең күрөң көмүр катмарынын калыңдығы 80–100 м келип, ачык түрдө казылғандыктан баасы эң арзан. Негизинен ЖЭСтерде электр энергиясын алууга пайдаланылат.

Печора көмүр бассейни Россиянын европалык болугүнүн түндүгүндө жайгашкан. Анын көмүрүнүн сапаты жогору, коксталат. Борбордук Россиянын керектөөлөрүн камсыз қылат. Түштүк Якутиянын көмүрү Японияга экспорттолот.

Борбордун, Түндүк-Батыштын, Волга боюнун, Түндүк Кавказдын, Уралдын, Сибирдин жана Ыраакы Чыгыштын бириктирилген энергия системалары иштеп жатат. Көп сандаган жылуулук станциялары менен катар атомдук станциялар жана кубаттуу Волга-Кама жана Енисей-Ангара гидроэнергетикалык каскаддары иштейт. Жылуулук станциялардын жалпы энергетикадагы үлүшү 70%, ГЭСтердикى 18%, атомдук станциялардыкы – 12%. Электроэнергияны өндүрүү боюнча, Россия АКШ, Кытай, Япониядан кийин төртүнчү орунда турат. Жылына 834 млрд кВт/с электроэнергия иштелип чыгарылат. Жылуулук электр станциялары арзан отундуң булагына жакын жерлерге жана шаарларга курулган. Шаарларда электр энергиясынан башка калкты жылуулук менен камсыз қылуу учун ЖЭБтер курулган.

Энергия өндүрүүнүн эң маанилүү тармагы – ГЭСтерди куруу. Волга-Кама гидрокаскадынын кубаттуулугу 14 млн кВт, Ангара-Енисей гидрокаскадынын Красноярск жана Саян-Шуша ГЭСтеринин ар биринин кубаттуулугу 6 млн кВтдан ашат, Братск жана Усть-Илим ГЭСтеринин ар биринин кубаттуулугу 4 млн кВтты түзөт.

Россиянын енор жайында салыштырмалуу зор маанидегиси – металлургия. 2007-жылы чоюн жана болот эритүүнүн дөнгөзли 59,0 млн т жана 71,7 млн тоннага жетти. 1995-жылы Россия 40 млн т чоюн жана 51,5 млн т болот эриткен. Бул тармактын басымдуу продукциясы экспортко кетет. Кара металлургиянын үч негизги борбору бар – Урал, Борбор жана Сибирь. Уралда – Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новотроицк, Борбордо – Старый Оскол, Новотульск, Новолипецк, Сибирде – Новосибирск, Новокузнецк жайгашкан. Булардын баардыгы толук циклдеги ишканалар.

Түстүү металлдардын курамына жез, алюминий, коргошун, цинк, никель, кобальт, титан, вольфрам, молибден ж. б. кирет. Түстүү металлургиянын борборлору – Урал, Түндүк району, Сибирь жана Ыраакы Чыгыш. Жездин кени Уралда (Красноуральск, Ревда, Сибай, Гай), Сибирде (Удокан).

Коргошун, цинк Түндүк Кавказда, Кузнецкиде, Забайкальеде, Приморье крайында казылып алынат. Цинктин иштетилген жери – Челябинск. Алюминий заводдору Уралда (Североуральск, Каменск-Уралск), Түндүк-Батышта (Волхов) Волгоград, Красноярск, Братск, Ачинск, Новокузнецк шаарларында жана башка региондордо. Жайгашуусунун эң башкы шарты арзан



Металл иштетүү

өндүрүлгөн электр энергиясы. Никель-кобальт эритүү – Чыгыш Сибирде (Норильск), Уралда (Орск).

Иштетүүчү өнер жайда да есүү тенденциясы байкалууда. Машина куруу көп жерлерде тараган. Ал борбордо, Волга-Вятка районунда, Уралда, Волга боюнда, Түндүк-Батышта жана Батыш Сибирде жакшы өнүккөн.

Иштетүүчү өнер жайдын негизги продукциялары – ар түрдүү машиналар, электр жабдуулары, электрондук жана оптикалык жабдуулар, кеме куруу, авиаракажаттарын куруу, транспорттук жабдууларды, химия жана коргонуу өнөр жайларынын жабдуулары.

Тоо-кен өнөр жайынын жабдууларын куруу Уралда, Батыш Сибирде, Түндүк Кавказда жайгашкан. Станок куруу, темир жолдук машина куруу (локомотивдер, вагондор) или борборлорго ыкташат. Дениз жана дарыя кемелерин куруу или порттордо жайгашат. Машина куруучу или борборлор: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Воронеж, Саратов, Ростов-на-Дону.

Азыркы кезде Россияда женил машина Нижний Новгород, Ижевск, Москва, Миас, Ульяновск, Тольятти шаарларындагы заводдордон чыгарылат.

Эн маанилүү тармактардын бири химия өнөр жайы. Химия жана нефтьхимия өндүрүшүнүн негизги өнүккөн райондору – Борбор, Түндүк-Батыш, Волга бою, Урал жана Батыш Сибирь.

Россия токой-жыгач өнөр жай продукциясын экспорттоо боюнча дүйнедө алдыңкы орунда турат. Негизги өндүрүштүк күчтөр европалык Россиянын түндүгүндө, Волга-Вятка, Урал, Батыш Сибирь, Чыгыш Сибирь жана Ыраакы Чыгышта.

Женил енер жайы мурда жакшы өнүккөн тармактардан болгон. Өлкөдегү пахтадан, зыгырдын буласынан токулган кездемелердин 80–90% Борбордук экономикалык райондо өндүрүлгөн. Чийки заттардын көбү Борбордук Азиянын олжалорунен алышып келинген. Азыр бул тармак оор кризиске учурал, өндүрүш продукциясы кескин кыскарды. Анын негизги себеби – чийки заттардын ташылып келишинин татаалданышы, ошондой эле Батыш Европадан даяр товарлардын келиши күчөп, конкуренцияга туруштук берүүнүн кыйындаши. Кээ бир шаарларда өндүрүш такыр токтоду.

**5. Айыл чарбасынын географиясы: жаратылыш шарты, негизги тармактары жана райондору.** Откөн кылымдын 90-жылдарынан тартып Россиянын айыл чарба өндүрүшү төмөндөй баштаган. Кийинки 7 жылда (2005-жыл менен кошо) бул тармакта он тенденциялар байкала баштады. 2005-жылы айыл чарба продукциясы 26% га естү. Айыл чарбасынын дүн продукциясынын 55,4% ын дыйканчылык, 44,6% ын мал чарбачылыгы берген. Ошол жылды 78,9 млн га айдоо аянына дан, кант кызылчасы, күн карама, картошка, зыгыр айдалтган. Дандан 78,1 млн т, кант кызылчасынан 22 млн т, күн карамадан 4,8 млн т, картошкадан 38,0 млн т, зыгыр буласынан 60 мин т түшүм алынган. Ири мүйүздүү малдын башы 23 млнго, чочконун башы 13,4 млнго, кой жана эчкинин башы 17,8 млнго жеткен (2005-жылкы маалыматтар).



Мал чарбасы

Россиянын аймагынын жаратылыш шарттарына жарапша дыйканчылыгы менен мал чарбачылыгына зоналдуулук мүнөздүү. Мисалы, тундра жана токойлуу тундрада чарбанын негизги адистешүүсү – бугучулук, анчылык жана балык уулоо. Тайгада мал чарбачылыгы, анчылык, түштүк жагында дыйканчылык (зыгыр, кара буудай, сулу, арпа өстүрүү) өнүккөн.

Россиянын европалык болүгүнүн токойлуу талаа зонасынын айыл чарбага жарактуу жерлери 50%га жетет. Ал жерлерде буудай, техникалык есүмдүктөр, күн карама, жүгөрү, тамыры тоот өсүмдүктөр, картошка өстүрүлөт. Мал чарбасынан бодо мал, чочко, үй канаттуулары багылат. Талаа жана токойлуу талаа зоналары – Россиянын негизги дыйканчылык региондору. Волга бою, Урал, Батыш Сибирдин түштүгү – буудай, жүгөрү талаалары. Табигый жайыттарда бодо мал, кой-эчки багылат. Чөл жана жарым чөл зонасында эт-жүн багытындагы койлор асыралат. Тоолордо да мал чарбасы басымдуулук кылат.

Азыркы учурда Россиянын айыл чарбасында калктын 13,5% ы эмгектенет. Агрардык реформалардын негизинде мурдагы колхоз, совхоздор таралып, жер менчкитеширилип эзлет жеринде социалдык жана түзүлүштөрүнүн өзөгүүлөрү жүрүп жатат.

**6. Транспорттун географиясы: негизги магистралдары жана жол тоомдору. Тышкы соода иштери.** Россиянын темир жолунун узундугу 85 мин км, автомобиль жолунуку – 738 мин км, ички суу жолдорунун узундугу 102 мин км, булардан башка аба жолдору, нефть жана газ куурлары жана электр тогун өткөрүүчү зымдар өлкөнүн транспорт системасын түзөт. Чарбаннын башка тармактарындай эле транспорт дагы өткөн кылымдын 90-жылдарында кризиске учураган. Кийинки 5–6 жылдардын ичинде бул тармакта да өсүү байкалууда.

Россиянын транспортуунун негизги түрү – темир жол транспорту, анын <sup>1/3</sup> болугу электрлештирилген. Биринчи темир жол – Санкт-Петербург – Москва 1851-жылы ишке киргизилген. 1864-жылы Москва – Нижний Новгород, кийин Москва – Рязань, Санкт-Петербург – Гродно – Варшава жолдору ишке киргизилген.

XIX кылымдын аягында XX кылымдын башында өлкөнүн батышын чыгышы менен туташтырган, узундугу 9332 км болгон Москва – Владивосток (Транссибирь) темир жолу курулган. Кийин Транссибирден түндүгүрөөк Түштүк Сибирь, Орто Сибирь, Түндүк Сибирь (Тюмень – Сургут – Уренгой) магистралдары курулган. Откөн кылымдын 80-жылдарында Усть-Куттан Комсомольск-на-Амуре шаарына чейинки (3145 км) БАМ магистралы курулган. Ал жолдон бутактап кеткен темир жолдор Сибирдин бай жаратылыш ресурстарын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Ошону менен бирге Транссибирь аркылуу Россия – Кытай, Монголия жана КЭДР менен байланышат.

Россиянын чек аралары 14 дениз менен чектешет. Ошондуктан дениз жолдорунун ролу да чон. Бирок, океанга чыгуу мүмкүнчүлүгү азыр мурдагыдан бир аз начарлады. Мурда СССР пайдалантган Балтика жана Кара дениздердеги портторду Россия толук колдоно албай калды. Каспий денизи да көп өлкөлөргө болунуп кетти. Белгилүү портторго – Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Новороссийск, Находка, Владивосток кирет.

Ички суу жолдорунун да жүк ташууда мааниси зор. Россиянын ички суу жолдорунун эн маанилүүсү Волга-Кама агымы (жүк ташуунун 40%). Дарыя системалары Волга-Балтика, Ак дениз-Балтика жана Волга-Дон каналдары аркылуу бирдиктүү суу жолдорунун системасына айланган. Москвадан бардык дениздерге чыга турган суу жолдору бар.

Сибирдин ири дарыялары – Енисей, Лена, Обь, Амур куймалары менен транспорттук зор мааниге ээ. Навигация мезгили кыска болгону менен транспорттун башка түрлөрү өнүкпеген Сибирдин жана Ыраакы Чыгыштын аймагында бул дарыялардын транспорттук мааниси ете зор.

Россиянын транспорт системасында куур транспорту чон мааниге ээ. Азыр бул тармакка жүк ташуунун 29% таандык. Түтүк аркылуу негизинен нефть жана газ өндүрүлүп алынган жерден керектөөчү жерге чейин жөнөтүлөт. Азыр Россияда 213,7 мин км магистралдык куур курулган жана аларды куруу уланып жатат. Учурдагы курулган жана курула турган куурлар Батыш Европаны карай багытталып, Россиянын нефть жана газ экспортун камсыз кылат.

**Автомобиль транспорту** бардык жерде тараган. Өзгөчө транспорттун башка түрлерү өнүкпеген, жаратылып шарты катаал райондордо кенири пайдаланат. Россиянын автомобиль жолдорунун узундугу 900 мин км, анын ичинде асфальт төшөлгөнү 745 мин км. Бул жолдордун басымдуу болгуту европалык бөлүгүндө. Автомобиль жолдорунун сапаты боюнча Батыш Европадан артта.

**Аба транспорту** негизинен жүргүнчүлөрдү ташуу, баалуу жана женил жүктөрдү тез жеткирүү ишинде колдонулат. Ички чон шаарларды (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток ж. б.) чет элдик негизги шаарлар менен байланыштырат.

**7. Тышкы экономикалык байланыштары.** СССРдин кыйрашынан экономикалык байланыштар үзүлгөндөн кийин, Россиянын тышкы соодасы еткен кылымдын 90-жылдарында терен кризиске учураган.

Бирок, азыркы учурда Россиянын экономикасында көп он жылыштар болуп, дүйнөлүк рынокто улам жогорку орундарды эзлей баштады. Азыр дүйнөнүн 50ден ашык мамлекети менен Россиянын соода байланышы бар. Россия Федерациясынын субъекттери (республикалар, крайлар, облустар) жана чон ишканалар оз алдынча тышкы соода ишин жүргүзүү укугуга ээ болду. Өлкөнүн экспортунун 40%дан ашыгы ЕСтин өлкөлөрүнө туура келет.

Тышкы сооданын географиясы өзгөрүп, мурдагы социалисттик өлкөлөрдүн ордуна Батыш Европаның өнүккөн өлкөлөрүнө багытталды. Азыркы Россиянын негизги соода шериктери ГФР, Франция, Улуу Британия, АКШ, Кытай, Япония, Италия, Испания. Бул өлкөлөргө тышкы сооданын жарымынан көбү туура келет.

Тышкы сооданын товардык түзүлүшү да көп өзгөрүгө учурады. Россиянын экспортунун көбү минералдык продуктулар (нефть, газ, көмүр, нефть продуктулары, жыгач ж. б.). 2000-жылы Россия чет өлкөлөргө 116 млн т иштетилбеген нефть (андан башка 19 млн т КМШ өлкөлөрүнө), 205 млрд м<sup>3</sup> жаратылыш газын, 21 млн т көмүр чыгарган. Бул экспорттун жылдан-жылга көбөйүсүне азыркы курулуп жаткан – Россиядан ГФРге Балтика денизиин түбү менен түз тартылган газ кууру, узундугу 4000 кмден ашкан Ыраакы Чыгышты карай тартылган нефть кууру жана Балкан өлкөлөрүн карай тартыла турган нефть кууру себеп болмок.

Экспорттук товарлардын ичинде экинчи орунда чала-фабрикаттар жана чийки заттар – металлдар, химикаттар, ошондой эле машина куруу продукциялары.

Импорттук товарлардын түзүлүшүн машиналар, жабдуулар, транспорт каражаттары жана калкка керектелүүчү өнөр жай товарлары түзөт.

2000–2005-жылдарда Россия Федерациясында жана дүйнөлүк масштабдагы рынокто да туризмдин өнүгүүсү байкалууда. 2004–2005-жылдарда чет элдиктердин Россияга келгенине караганда Россиядан четке чыккан туристтердин саны көп болду. 2005-жылдын 1-кварталында Россияга келген туристтердин саны 4280,8 мин болсо, ошол эле мезгил ичинде четке чыккан туристтердин саны 4824,8 мин болуп, 2004-жылдын ошол мөөнөтүнө салыштырганда 15% га есекен.

Россия 11 ири экономикалык районго жана обочо жайгашкан Калининград облусуна белүнет. Россиянын Украина, Белоруссия жана Балтия өлкөлөрүнөн чыгышты карай Уралга чейин жайгашкан болугү жакшы өнүккөн, калк жыш отурукташкан. Мындағы 8 экономикалык район, Калининград облусун да камтып, шарттуу түрдө Батыш белүккө (зонага), Уралдан Тынч океанга чейин Батыш Сибирь, Чыгыш Сибирь жана Ыраакы Чыгыш экономикалык райондору Чыгыш белүккө (зонага) кирет. Батыш зонасында өлкөдегү калктын 80% га жакыны топтолгон өндүрүштүн басымдуу болугү жайгашып, илимий потенциалы бир кыйла жогору. Илимди көп талап кылуучу өндүрүшү жана жаратылыш ресурстарынын өздөштүрүү дөнгөлүк кыйла өнүккөн.

Илимдин жана техниканын жетишкендиктерин натыйжалуу пайдаланып, өндүрүштү ургаалдаштыруу, өнүгүүнүн социалдык факторлорунун ролун көтерүү Батыш зонанын райондорунда аймактык уюштурууда жакшы жолго коюлган.

**Москва** – Россия Федерациясынын эң ири саясий-администрациялык, өнер жай, транспорттук, илимий жана маданий борбору. Калкынын саны боюнча (8,6 млн киши) олкөде биринчи орундагы шаар; тегерегиндеги майдада шаарлар менен биргэ Москва шаар агломерациясында 12,5 млн киши жашайт.

Москва шаары Волга жана Ока дарыяларынын аралыгында Москва дарыясынын жээгинде жайгашкан. Шаар жөнүндө орус жыл баяндарында 1147-жылдан белгилүү.

Москва – эн зор транспорт түйүнү. Андан 11 жакка багытталган темир, автомобиль жолдору чыгат, ири дарыя порттору жана аэропорттор жайгашкан. Өнер жайында башкы ролду машина, станок жана автомобиль куруу тармактары ойнойт. Анда башка көптөгөн электротехника, электроника, прибор жасоо жана женил өнер жай ишканалары жайгашкан.

Москвада 80ге жакын жогорку окуу жайы, 50ден ашык музей, илим, көркөм академиялары, театрлар бар.

**Санкт-Петербург** – 1914-жылга чейин Санкт-Петербург, 1924-жылга чейин Петроград, 1991-жылга чейин Ленинград, андан кийин кайрадан өзүнүн наамын алган шаар, 1703-жылы Нева дарыясынын чатында Фин булунун жээгинде, дарыя жолу дениз жолуна кошуулган жерде Петр I тарабынан негизделген. 1712-жылдан 1918-жылдарга чейин Россия мамлекеттинин борбору. 1918-жылы Совет өкмөтү мамлекеттин борборун Москвага көтөргөн. Азыркы учурда 5 млнго жакын калкы бар.

Санкт-Петербург – Россиянын эн кооз шаары, Москвадан кийинки экинчи өнер жайллуу шаар, транспорт түйүнү, илимдин жана маданияттын борбору. Шаар Россиянын индустриялуу, илимий-техникалык борборлорунун бири. Бул жерде советтик алгачкы трактор, гидротурбиналар жасалган. 40тан ашык жогорку окуу жайы, бир канча илим-изилдөө институттары, музейлери, театрлары бар.

Чыгыш зонасынын аянты 12,8 млн  $\text{km}^2$  же болбосо Батыш зонанын аянтынан дәэрлик үч эсе чон, өлкөнүн калкынын 20%ы гана жашайт. Жаратылыш шарты катаал болгону менен ресурстарга өтө бай. Мисалы, бул зонада өлкөнүн отун-энергетикалык ресурстарынын 80%ы, токой-жыгач ресурстарынын 80%, суу байлыгынын 90%, гидроэнергоресурстарынын 75%ы, алмаз, түстүү металл, айрым химиялык чийки заттардын мол запасы топтолгон. Өлкөнүн экономикасында Чыгыштын ролу жылдан-жылга жогорулоодо. Зонадагы калктын 75%ы шаарларда жашайт. Калк сейрек жайгашкан, ар бир  $\text{km}^2$  жерге 2,5 киши туура келет.

Чыгыш зонанын аймагынын басымдуу бөлүгүндө дайыма транспорттук система жетишсиз болуп келген. Кийинки мезгилдерде курулган БАМ – Усть-Куттан Комсомольск-на-Амуреге чейин 3145  $\text{km}$ ге созулган. Ал Усть-Кут – Тайшет жолу аркылуу Транссибирь темир жолу менен туташып,

чыгышта Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань жолу аркылуу Тынч океанга чыгат. БАМдан бутактап кеткен кыска жолдор жаратылыш байлыгы мол аймактардын ресурстарын өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзөт.

Чыгыш зонанын өздөштүрүлүшү Батыш Сибирдин түштүгүнөн башталған. Кузбасстын көмүрү менен Уралдын темиринин негизинде Урал – Кузнецк комбинаты (УКК) курулган. Азыр болсо Батыш Сибирдин түндүгүндөгү нефть менен газ көндөрингөн ургаалдуу өздөштүрүү иштери журуп жатат.

Россиянын аймагы чарбасынын адистешүүсү жана эмгектин аймактар боюнча бөлүнүшүнүн негизинде 11 экономикалык районго болунет: Борбор, Кара топурактуу Борбор, Волга-Вятка, Түндүк, Түндүк-Батыш, Волга бою, Түндүк Кавказ, Урал, Батыш Сибирь, Чыгыш Сибирь, Ыраакы Чыгыш жана өзүнчө райончо катары – Калининград облусу каралат.

## § 28. Казакстан Республикасы

**1. Жалпы маалымат.** Казакстан Евразия материгинин борбордук бөлүгүндө жайгашкан мамлекет. КМШнын аймагында аянты боюнча Россиядан кийинки экинчи өлкө. Анын аянты 2724,9 мин  $\text{км}^2$ . Батышта Каспий денизинен чыгышта Алтай тоолоруна чейин 3 мин  $\text{км}^2$ ге, түндүктөн түштүкту карай 1,9 мин  $\text{км}^2$ ге созулат. Түндүгүнөн жана батышынан Россия, чыгышынан Кытай, түштүгүнөн Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан менен чектешет. Борбор шаары – Астана шаары (калкы 528 мин). Ал мурда Ақмоло, кийин Целиноград аталашып, 1997-жылдан Казакстан Республикасынын борбору деп жарыяланып, Астана аталаған. Аймактык-администрилүүлүк түзүлүшү боюнча 14 облусу болунет. Эн чон шаары – Алматы (1 млндон ашык калкы бар).

Мамлекеттик түзүлүшү боюнча президент башкарған укуктук демократиялык республика. Мамлекет башында президент турат. 1991-жылы 25-октябрда СССРдин курамынан чыгып, әгемендүү мамлекет болуп жарыяланған.

Калкы 15,1 млн (2004-ж). Улуттук курамын казак (50,6%), орус (32,2%), украин (4,5%), немец (1,9%), өзбек, татар, уйгур ж. б. түзөт. Бардыгы Казакстанда 100ден ашык улут жашайт. Калкынын орточо жышиштыгы: 1  $\text{км}^2$  жерге 6 киши туура келет, бирок алар бирдей жайгашкан эмес. Калк жыш отурукташкан региондор – түштүктө, тоо этектерине жакын жайгашкан.

**2. Чарбасы.** Казакстан жаратылыш ресурстарына бай, Менделеевдин табилицасындағы 105 элементтін 99у Казакстандын жеринен табылған. Анын ичинен 70 элементтін запасы аныкталып, 60 элементи өндүрүштө пайдаланылат. Республика цинктиң, вольфрамдың, бариттин, күмүштүн, коргошундун, хромиттин, жездин, молибдендин, алтындын запастары боюнча дүйнөдө алдынкы орундарды эзлэйт.

Олкенүн батыш жагындагы райондордо нефтинин, жаратылыш газынын ири кендери ачылган. Нефтинин жана анын конденсатынын такталган запасы – 2,8 млрд т, газдыкы – 1,9 трлн м<sup>3</sup>, 1995-жылы 20 млн т нефть өндүрүлп алыша, 2000-жылы 40 млн т га жеткен, ал эми 2014-жылы нефть өндүрүп алушу 120–170 млн тоннага жеткирүү пландалган.

Өнер жайдын жетектөөчү тармагы – тоо-кен өнер жайы. Түстүү металл чыккан жана иштеткен региондору: Борбордук Казакстан, Түштүк Казакстан жана кенташтуу Алтай. Борбордук Казакстандагы Жезказган, Балкаш жана Карсакпай комбинаттары жез эритүүнүн борборлору. Түштүк Казакстанда Ачысай жана Текелик кенташ комбинаттары иштейт. Кенташтуу Алтайдан алынган коргошун, цинк, күмүш, титан ж. б. металлдар Усть-Каменогорскиниң заводдорунан эритилип алышат. Павлодар облусунда алюминий эритүүчү завод курулуп жатат.

Кара металлургиянын продукциясы боюнча Казакстан Россия менен Украинадан кийинки учунчү орунда турат. Караганданын металлургиялык комбинаты откөн кылымдын 60–70-жылдарында Темиртау шаарында курулган. Караганданын коксталуучу комурү менен Костанай облусунан келген темир кенташынын негизинде иштейт.

**Көмүр казып алуу боюнча** Казакстан КМШда Россия менен Украинадан кийинки учунчү орунда. Караганданын көмүрү өз өлкесүнөн башка Россияга, Борбордук Азия өлкөлерүнө экспорттолот. Экибастуз көмүр бассейнин Казакстандын экономикасындагы мааниси зор. Анда көмүр ачык түрдө казылат, көмүр катмарынын калындыгы 100 мгэ жетет.

Дүйнөдө көрүнкүтүү орунду Тенгиз нефть кени ээлейт. Аны иштетүү Россия жана чет элдик фирмалардын жардамы менен жүргүзүлп жатат. Келечке Россиянын Новороссийск порту аркылуу нефтини чет өлкөлергө чыгаруу пландалган. Чыгыш жана түштүк аймактарын нефть продуктулар менен камсыз кылуу учун Павлодар жана Чымкент шаарларында нефть иштетүүчү заводдор курулган.

Электр-энергетика көбүнчө ЖЭСтерден өндүрүлөт. Тоолуу аймактарга жакын бир нече ГЭС курулган: Иртыш дарыясында Усть-Каменогорск жана Бухтарма, Или дарыясында Капчыгай ГЭСтери иштеп жатат. Актау шаарында Шевченко АЭСи курулган.

Химия өнер жайы нефть, газ жана металлургиянын калдыктарын пайдаланып иштейт. Олкенүн түштүгүндө Карагату фосфорит кенинин базасында фосфорит жер семирткичтерин чыгаруу ушулган.

Машина куруу өнер жайында тоо-кен жабдууларын чыгаруучу Караганда жана Усть-Каменогорск заводдору, Павлодарда трактор заводу, ири айыл чарба машиналарын куруучу заводдор Астанада жана Петропавловск шаарларында иштейт.

Айыл чарбасы ИДПнын 9% ын жана берет. Агрардык сектор көбүнчө түндүк облустарында жакшы өнүккөн. Анда дан эгиндерин өстүрүү (2000-жылы 16 млн т өндүрүлгөн) жана мал чарбачылыгы өнүккөн. Казакстан дүйнөдө дан эгиндерин экспорттогон он өлкөнүн ичине кирет (жылына 3,8 млн т эгин чыгарат). Өлкөнүн түштүгүндө сугат менен дыйканчылык, жұзұмчұлук өнүккөн жана эт-жұн багытындағы койлор багылат.

Темир жолунун узундугу 14,5 мин км, автомобиль жолунуку – 83,3 мин км. Каспий денизинде кеме катттайт, негизги порттору Актау жана Бактино.

Откөн кылымдын 90-жылдарында өлкөдө ири масштабдуу реформа жүргүзүлүп, менчиктештириүү башталган. 2004-жылы жеке менчик 80%га жеткен. 1993-жылдан баштап ири ишканалардын баары чет элдик инвесторлордун башкаруусуна берилип, Казакстандын экономикасына 30 млрд АКШ долларынан ашык түз инвестициялар келген.

Кийинки жылдарда Казакстандын экономикасы тез өнүгүп жатат. 1999–2004-жылдарда ИДПнын орточо осүшү жылына 10% болуп, аны киши башына бөлүштүргөндө 1993-жылы 700 доллардан 2004-жылы 2500 АКШ долларына жеткен. Инфляцияның деңгээли 6,9%.

Астана – Казакстандын борбор шаары. Ишим дарыясынын жээгинге жайгашкан. 1830-жылы Ишим дарыясынын кечмелегинин тушунча чеп курулуп, Ақмоло аталган. 1961-жылга чейин Ақмолинск, 1992-жылга чейин Целиноград, 1997-жылга чейин Ақмоло аталган. 1997-жылдын декабрында Казакстандын борбору Алматы шаарынан Ақмолого которулуп, шаардын аты Астана деп көюлган. 1995-жылы калкы 280 мин болсо, 2005-жылы анын саны 528 минге жеткен.

Алматы – Казакстандын эн чон шаары жана «экономикалык» борбору. Өлкөнүн түштүк-чыгышында Иле кырка тоосунун түндүк этегинен, 650–850 м бийиктиктө орун алган, 1921-жылга чейин Верный аталган. 1997-жылга чейин Казакстандын борбор шаары болгон. Өлкөнүн өнөр жай жана маданий борбору.

## § 29. Украина

**1. Жалпы маалымат.** Украина – КМШдагы ири мамлекеттердин бири. Чыгыш Европадан орун алган. Россия, Беларуссия, Молдавия, Польша, Словакия, Венгрия жана Румыния менен чектешет. Аймагы 603,7 мин км<sup>2</sup>. Борбору – Киев шаары (калкы 2630 мин). Кара жана Азов дениздерине әркін чыгуу мүмкүнчүлүгү өлкөнү дүйнөлүк соода жолдоруна байланыштырат. Аймактык-администрациялык жактан Украина 24 облуска жана Крым Автономия Республикасына бөлүнөт. Ири шаарлары: Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Львов ж. б.

Калктын саны кийинки учурда жылдан-жылга кыскарууда. Мисалы, ал 1990-жылы 52 млн, 1995-жылы 51,3 млн, 2000-жылы 49,1 млн, болсо, 2005-жылды маалымат боюнча 47,28 млнго чейин кыскарган. Калктын орточо жыштыгы – 1 км<sup>2</sup> жерге 79 киши туура келет. Полесъеден башка бардык аймактарда калк негизинен бирдей тараалган.

Украинада шаар калкы 68%, Донецк облусунда 90%, элет калкы басымдуулук кылган регион – Батыш Украина. Калктын 72%ын украиндер, 22%ын орустар түзөт. Калгандарынын ичинен еврейлерди, татарларды белгилеөө болот.

**2. Чарбасы.** Украина жер ресурстарына бай. Жеринин кара топурактуулугу жана ынгайллуу климаттык шарты – жерди өздөштүрүүнүн жогорку дengээлине жана калктын жыш отурукташуусуна алыш келген.

Украинанын жери кен байлыктарга бай. Донбастан жогорку сапаттагы ташкемүр, энергетикалык көмүр Львов-Волынь бассейнинен, нефть жана газ Карпат тоолорунун этегинен, марганец рудасын Никопольдон, темир рудасын Кривой Рог жана Керч бассейндеринен, түстүү жана сейрек көздешүүчүү металлдарды (цинк, сымап, коргошун, титан, магний, алюминий, цирконий ж. б.), күкүрттүү, калий тузун ар кайсы региондордон алат.

Украина – индустрияллуу-агрардык өлкө. Ал кубаттуу өнөр жай комплексине, көп тармактуу айыл чарбасына, курулуш индустриясына жана жогорку дengээлдеги транспорт тармактарына ээ. Откөн кылымдын 90-жылдарында СССР тарагандан кийин Украинанын экономикасы терен кризиске учурал, рыноктук экономикага өтүү учурунда көп кыйынчылыктарга дуушар болгон. Азыр акырындап рыноктук экономиканын жолунда чарбасы онолуп келе жаткан мезгил. Мисалы, 1990-жылы 164,8 млн т көмүр казылып алышса, 1997-жылы 76,9 млн тоннага төмөндөгөн.

Отун-энергетикалык өнөр жайы көбүнчө көмүр жагуучу жылуулук станцияларга багытталган. Эн чон ЖЭСтер Донецк-Днепр бою экономикалык районунда курулган.

ГЭСтердин мааниси Украинанын электрэнергиясында чектелүү. Днепр дарыясында курулган станциялардын жалпы кубаттуулугу 8 млн кВт/с.

Украинада бир нече АЭС курулган. 1986-жылы Чернобыль АЭСинде етө коркунчуттуу авария болгондон кийин жаны АЭСтерди ишке киргизүү токтолтулган.

Кара металлургия Украинанын өнөр жайынын эн өнүккөн тармагы. Коксталуучу көмүрдүн жана жогорку сапаттагы темир рудасынын болушу кубаттуу металлургиялык базаны түзүүгө, ошону менен катар металлды көп талап кылуучу машина куруу тармагынын өнүгүшүшүнө шарт түзгөн. Кара металлургиянын борборлору болуп Донецк, Днепр бою (Днепропетровск, Кривой Рог, Запорожье, Днепродзержинск), Азов денизинин бою эсептелет.

Түстүү металлургияда – алюминий, титан, магний, сымап, цинк, жарым еткөргүч материалдарды, сейрек кездешүүчү металлдарды өндүрүү өнүккөн.

Машина куруунун негизги тармагы тоо-кен жана металлургия өнөр жай тармактарынын жабдууларын, энергетика машиналарын, электр техника жабдууларын жана станокторду куруу, анын ичинде сандык башкаруучу станокторду, робот техникасын, автоматташтырылган тизилмелерди жана комплекстерди куруу жакшы өнүккөн; прибор жасоо, радиоэлектроника өнөр жайы, транспорттук машина, авиация өнөр жайы, кеме куруу, айыл чарба машиналарын куруу жакшы жолго коюлган. Химия өнөр жайы минералдык жер семиркичтерди, күкүрт кислотасын чыгарууга багытталган.

Өнөр жай өндүрүшүнүн колемү 2004-жылы 2003-жылга караганда 12,5% га, ИДПнын көлөмү 12% га өскөн; ал эми ИДПны киши башына бөлүштүргөндө туура келген көлөмү 950 АКШ долларын түзген.

Украинанын кубаттуу өнөр жайы ургаалдуу өнүккөн айыл чарбасы менен айкалышкан. Экономикада агрардык өнөр-жай комплекси эн маанилүү орунду ээлэйт. Айыл чарбасы дан эгиндерин, кант кызылчаны, күн караманы естүүрүгө адистешкен. Дыйканчылыктын ургаалдуу өнүгүүсүнө күрдүү кара топурак, мээлүүн климат, калктын жыш отуруктاشы ынгайллуу шарт түзөт.

Украинанын айыл чарбага жарактуу жери 41,9 млн га. 1990-жылы 51,0 млн тонна өгиндин түшүмү жыйналса, 1997-жылы ал 35,5 млнго төмөндөгөн. Айыл чарбасынан түшкөн дүн кирешенин 45%ын дыйканчылык берет. Айыл чарбасы акырындан жогорулоонун үстүндө, 2004-жылы 2003-жылга караганда продукциянын жалпы көлөмү 19,1% га өскөн.

Украинанын транспорт системасында темир жолдун мааниси зор, анын жалпы узундугу 20 мин км, автомобиль жолунун узундугу 100 мин кмден ашык. Дениз порттору жана аба жолдору Украинаны 80 өлкө менен байланыштырат. Ички суу жолдорунун узундугу 4,5 мин км.

Украина рекреациялык ресурстарга да бай. Крымдын түштүк жээгинде эл аралык маанидеги бир нече курорт шаарлар бар. Карпат тоолору да эс алуучулар үчүн ынгайлдуу жаратылыш шарты менен айырмаланат.

Эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшүнде чарбасынын өнүгүү денгээли боюнча Украина уч экономикалык районго бөлүнөт: Донецк – Днепр бою, Түштүк – Батыш жана Түштүк.

Киев – Украинанын борбор шаары, Днепр дарыясынын боюнда жайгашкан. Ал жөнүндө алгачкы дарек 860-жылкы жыл баяндарында кездешет. 862-жылдан баштап бириккен Орус мамлекетинин борбору болгон. 1934-жылдан тартып Украина Республикасынын, 1991-жылдан эгемендүү Украинанын борбору. Калкы – 2630 мин (1996-ж.). Киев – өлкөнүн илимий жана маданий борбору. Мында ар кыл машина, самолёт, дениз жана дарыя кемелерин куруу заводдору иштейт. Өзгөчө ал приборлорду, эсептөөчү машиналарды жана медициналык аппараттарды чыгаруу менен белгилүү.

### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1) Россияда темир жол куруулушу XIX кылымдын орто ченинде башталган. Бириңчи темир жол оруе падышаларынын жайкы резиденциясы болгон Царское Село менен Санкт-Петербургдун ортосунда куруулган (1837-ж.). 1851-жылы Санкт-Петербург – Москва жолу ишке киргизилген.

2) Россия Федерациясынын автономия республикаларынын ичинен аймагынын аяныт боюнча эн чону – Саха Республикасы (Якутия, 3103,2 мин  $\text{км}^2$ ), эн кичинеси – Адыгэ (7,6 мин  $\text{км}^2$ ). Калкынын саны боюнча эн чон республика – Башкырстан (калкы – 4078,8 мин), эн кичинеси – Алтай (203,9 мин).

3) Казакстандын калкы 1959-жылы – 9,3 млн 1987-жылы – 16,24 млн 2000-жылы – 16,7 млн 2004-жылы 15,1 млн болгон. Откен кылымдын 60-жылдарындагы кескин көбөйүү дын жерлерди өздөштүрүү менен байланышса, кийинки жылдардагы азаюу, Казакстан эгемендүү өлкө болгондун кийин орустар менен немецтердин тарыхый мекенини менен байланышкан.

4) СССР тараар алдында (1987-ж.) өлкөдө 624 млн т нефть өндүрүлгөн. Анын 415 млн тоннасы Батыш Сибирден алынган. 1997-жылы Россияда нефть өндүрүү 309 млн тоннага төмөндөгөн, анын ичинде Батыш Сибирдин нефтиси 200 млн тоннаны гана түзгөн. 2004-жылы Россияда 459 млн т нефть өндүрүлгөн.

5) Жаратылыш газынын өнөр жайлых запасы (24%) жана аны өндүрүү (33%) боюнча Россия дүйнөдө бириңчи орунда. Россия бул отундун түрү боюнча Европада монополист болуп саналат. Газ өндүрүү 1990-жылдан бери көп төмөндөгөн эмес. 1997-жылы ал 544 млрд  $\text{м}^3$  болсо, 2004-жылы 633 млрд  $\text{м}^3$ теге жеткен. Анын 216 млрд  $\text{м}^3$  Батыш Европа өлкөлөрүнө экспорттолот.

6) Таш көмүрдүн өнөр жайлых запасы боюнча Россия дүйнөдө Кытайдан кийин экинчи орунда. 1991-жылы 345 млн т, 1995-жылы – 263 млн т, 1999-жылы – 249 млн т, 2004-жылы – 282 млн т көмүр казылып алынган. Бул айырмачылыктар еткен кылымдын 90-жылдарындагы кризистерге байланыштуу. Азыркы учурда көмүр казып алуунун көлөмү жылдан-жылга осуудо. 20 млн т дан ашык көмүрдү Россия экспортко чыгарат.

7) 1648–54-жылдардагы украина элинин түрктөр менен поляктарга карата боштондук курошу, алардын Россияга кошуулушу менен аяктаган. Днепрдин сол жээгиндеги Украина Россиянын курамына автономия катары кирген. Түштүк Украина менен Он жээктик Украина Россиянын курамына XVIII кылымдын аягында кирген. 1939–40-жылдары Батыш Украина, Түндүк Буковина жана Бессарабиянын бир болугү УССРге кошуулган. 1945-жылы Закарпатия Украинасы, 1954-жылы Крым кошуулуп, азыркы Украинанын аймагы калыптанган.

8) Негизги газ куурларынын көбү Батыш Сибирдин нефти, газ чыккан провинциясынан, Волга боюнан, Уралдан Россиянын Европалык бөлүгүн карай салынган. Алар Борбордук Россияны, Балтия республикаларын,

Белоруссияны, Украинаны, Молдавияны, андан ары Батыш Европаны газ менен камсыз қылыш турат. Газ куурларынын Россия менен КМШдагы узундугу 220 мин км. Учурда Балтика денизинин түбү менен ГФРге чейин, Кара дениздин түбү менен Болгариянын порт шаары Бургаска чейин газ куурларын куруу башталды.

9) 1913-жылы темир кенташын казып алуу жана кара металлургия продукциясынын көлөмү боюнча Россия дүйнөдө (АКШ, ГФР, Уллу Британия жана Франциядан кийин) бешинчи орунда турган. Откөн кылымдын 80-жылдарынын ортосунда кара металлургия боюнча СССР биричини орунга чыккан. 2004-жылы Россия 34,7 млн т чоон, 43,7 млн т болот эритип, дүйнөдө төртүнчү орунду (Кытай, Япония жана АКШ дан кийин) ээлэйт.

10) КМШ өлкөлөрүнүн ичинен нефть өндүрүү тез өсүп жаткан өлкө – Казакстан. 1995-жылы 30,8 млн т нефть өндүрүлсө, 2000-жылы 40 млн тоннага жеткен, ал эми 2014-жылга чейин 120–170 млн тоннага жеткирүү пландалган. Мурда Россиянын негизги нефть базасы Баку болгон, 2005-жылы Азербайжан 15,5 млн т нефть өндүргөн.

11) Түркмөнстандын чарбасынын жетектоочу тармагы – отун-энергетика. Жаратылыш газынын запасы жана аны өндүрүү боюнча КМШда Россиядан кийинки экинчи орунда турат. Газ онор жайынын борборлору – Шатлык жана Май. Газдын онор жайлык запасы – 13 трлн м<sup>3</sup>; 2004-жылы 58 млрд м<sup>3</sup> газ өндүрүлгөн, анын ичинен 42 млрд м<sup>3</sup> көлемдөгү газ экспорттолот.

12) Өзбекстаннын айыл чарбасынын негизин сугат жерлерде оствурулған пахтачылык түзөт. Дүйнөде пахтанын түшүмү боюнча Өзбекстан 5-орунда, ал эми пахта буласын экспорттоо боюнча 2-орунда турат. Пахтачылык өнүккөн региону – Фергана ороону, андан тышкары Сыр-Дарыя, Аму-Даряя, Зеравшан жана Чырчык ороондерүндө да оствурулёт.

13) Грузия СССРдин убагында субтропик осымдукторүнүн продукциясы менен камсыз қылган республика болгон. Ал осымдуктордун негизгилери – чай. Өз алдынчалыкты алганга чейин СССРдин чайга болгон муктажыгынын 90%ын Грузия камсыз қылган. Азыркы кезде жерди иштетүү маданияты темендөп, жер семирткичтердин жоктугунан, элдин эмгекти азыраак талаап қылган осымдуктерду оствуруүгө өтүшүнө байланыштуу чай оствуруү иши начарлаган.

14) 1920-жылдын августунда Казакстаннын аймагы Кыргыз АССРнин курамында түзүлдүр, РСФСРге караган. 1925-жылы гана ал Казак АССР и болуп өзүнчө болунғон. 1936-жылы 5-декабрда СССРдин курамындағы союздук республика болгон.

15) КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Арменияда тана бир улут басымдуу, анын 95,7% армяндар. Ээлэл турган аянты боюнча Армения КМШдагы эн чакал өлкө, анын аянты 29,8 миң км<sup>2</sup>, калкынын саны – 3,21 млн. (2001-ж.), 1987-жылы – 3,41 млн 1998-жылы 3,42 млн орточо жыштыгы 1 км<sup>2</sup>ге – 112 киши. Азыркы кезде калктын өсүшү тескери мааниде. Шаар калкы 70% га жакын.

**Билимге жана билгіліктіктерге әз болуу блогу (тапшырмалар)**

1. 9-класстын атласын пайдаланып, КМШ өлкөлөрүнүн кайсынысы кандай көндерге бай экендигин аныктагыла. Кен байлыктардын өлкөлөр боюнча тарапышын талдап, алардын «комплекстүү» же «комплектүү эместигин» аныктагыла.
2. Окуу китеңтеги тексттин негизинде, 9-класстын атласындагы Россиянын физикалык картасын, жер, суу жана агроклиматтык ресурстардын карталарын пайдаланып, Россиянын айыл чарбасынын өнүгүшүнө мунәздәмә бергиле.
3. 9–10-класстардын атластарындагы дүйнөнүн жана Россиянын калкынын тарапышы жөнүндөгү карталарды пайдаланып, КМШ өлкөлөрүнүн эли кайсы тил түркүмдөрүнө кирээрин аныктагыла. Калктын кепчүлүгү кайсы тил түркүмүнө кирээрин аныктап, дептеринерге түшүргүлө.
4. 9-класстын атласындагы Россиянын экономикалык-географиялык картасына жана окуу китеңидеги КМШ өлкөлөрүнүн мунәздәмәсүнө таянып, региондогу нефть жана газ өнер жайларынын борборлорун аныктагыла. Негизги нефти жана газ өндүрүлгөн райондорду, аларды иштеткен жайларды жана негизги транспорт кууларын атагыла.
5. Атластагы Россиянын картасынан ал күргактыкта кайсы мамлекеттер менен чектешээрин аныктагыла. Чектешкен өлкөлөрдүн саны боюнча аны Кытай Эл Республикасы менен салыштырып коргүлө.
6. Атластагы картаны пайдаланып, Россиянын ири өнер жай борборлорун көргөзгүлө. Аларды салыштырып, кайсы борбор оор өнер жайдын кайсы тармагына таандык экендигин аныктагыла. Ал борборлор кандай ресурстардын негизинде пайда болгондугу жөнүндө ойлонуп көргүлө.
7. Дүйнөнүн агроклиматтык картасын жана Россиянын экономикалык-географиялык карталарын пайдаланып, төмөнкүлөрдү аныктагыла:
  - 1) Россиянын аймагы кайсы агроклиматтык алкакта жайгашкан?
  - 2) Россиянын аймагы кайсы айыл чарба өсүмдүкторүүн өстүрүүгө ылайыктуу?
  - 3) Дан эгингерин өстүрүү кайсы жерлеринде топтолгон?
  - 4) Зыгыр айдоого кайсы региону ылайыктуу? Андай бөлүштүрүүнүн себептери жөнүндө ойлонуп көргүлө.
8. Атластагы КМШ өлкөлөрүнүн физикалык жана экономикалык-географиялык карталарын карал, Закавказье өлкөлөрү менен Борбордук Азия өлкөлөрүн салыштырып, аймагынын, калкынын санынын, айыл чарбасынын айырмачылыктарын тапкыла.
- 9) Дептерге жазып иштөө. Россиянын өнер жайы жөнүндө конспект түзгүлө.
  - 2) Контур карта менен иштөө. Окуу китеңинин тексттин жана сүрөттөрдү пайдаланып, дүйнөлүк рынокко Россия өзүнүн продукциясын чыгарган бағыттарды контур картага түшүргүлө.
  - 3) КМШ өлкөлөрүнүн кайсынысына силердин барғынар келет. Ошол өлкө боюнча эмне кызыктуу объектилер бар экендигин аныктагыла. Ал объекттерди өзүнөр көрүп келгендей кылыш сүрөттөп жазып көргүлө.

- 4) Россиянын географиясын окуп таанышууда силер китептен сырткары дагы кандай материалдарды пайдаландынар.
- 5) Кара дениздин буюнда Россияяга тиешелүү жерлерди таап, ал жерлерде кайсы шаарлар жайгашканы аныктагыла.



### **Озү-өзү жана бири-бирин текшерүү блогу**

1. Кийинки жылдарда Россиянын калкынын азайып бара жатканынын себебин айта аласынарбы? Эмне учун КМШ өлкөлөрүнөн Россияны карай калктын миграциясына карабай анын калкынын жалпы саны азайып жатат?
2. Россиянын шаарларынын ичинен калкы 5 млндон, 2 млндон, 1 млндон шаарларды атагыла.
3. КМШ өлкөлөрүнүн кайсынысында кой чарбасы жакшы өнүккөнүн айта аласынарбы?
4. Кийинки жылдарда Россиянын ички миграциясында кандай өзгөрүүлөр болгонун айта аласынарбы?
5. Россиянын электростанцияларынын кайсынысында (жылуулук, гидро же атом) электр-энергиясы көп өндүрүлөт?
6. Россиянын кара металлургиясынын борборлорун санагыла?

**Томонкү айтылган маалыматтарды текшерин коргуло, зерде туура болбосо он жообун тапкыла.**

1. Россияга калктын осүп-өнүгүп толукталышынын экинчи тиби мүнөздүү.
2. Казакстанга калктын осүп-өнүгүп толукталышынын бириңчи тиби мүнөздүү.
3. Украинада чарбанын өнүгүшүндөгү негизги ресурс – эмгек-ресурсстары.
4. Россияда буудай айдоо Ставрополь крайында, ал эми бодо мал өстүрүү европалык жана азиялык тайганын түштүгүндө өнүккөн.
5. Кой жүнүн өндүрүү боюнча Туркменстан менен Өзбекстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы орундарда турат.

**Туура жоопту таандагыла.**

1. Россия томонкү кен байлыктарга: нефть, жаратылыш газы, темир рудасы, уран рудасы, марганец рудасы, түстүү металлдарга ж. б. бай.
2. Айыл чарба продукцияларынын ичинен Россияда кайсынысы алдыңкы орунду ээлэйт: – буудай, жүгерү, кара буудай, цитрус осүмдүктөрү, чай, күрүч, пахта, банан өстүрүү.

**Туура эмес жоопторду тапкыла**

1. Казакстан кара металлургия продукциясын, автомобиль, көмүр, темир, электроника, токой-жыгач материалдары, буудай, күрүч экспорттойт.

**Томондогу тапшырмаларды аткарғыла**

1. Контурдук картага КМШ өлкөлөрүн түшүргүлө.
2. Картадан КМШ өлкөлөрүнүн борборлорун жана Омск, Новосибирск, Самара, Владивосток, Екатеринбург шаарларын көрсөткүлө.

3. Төмөнкү аталган шаарлардын кайсынысы денизге жакын жайгашкан: Хабаровск, Владивосток, Нижний Новгород, Архангельск, Ростов-на-Дону, Тбилиси, Баку, Ашхабад?
4. Украинанын 5 чон шаарын атагыла.

**Томонку сездер КМШнын кайсы өлкесүнө тиешелүү, аныктагыла.**

1. Өлкө калктын жылтырыгы боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинде биринчи орунда турат.
2. Өлкө нефтинин запасы боюнча КМШ өлкөлөрүндө экинчи орунда турат.
3. Өлкө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эн кичине аймакты зэлэйт.
4. Өлкө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен пахта буласын көп өндүрөт.

#### **8-төмөнкү суроолорунун ачкычы**

##### **Эмнени эстөө керек?**

1. Түндүк-Чыгыш Евразиянын жаратылыш аймактарын жана ири өлкөлөрүн (7-класстын географиясы).
2. Түндүк-Чыгыш Евразиянын географиялык абалын, рельефин, климаттык шартын, сууларын, топурагын, өсүмдүктөрүн жана жалпы эле физикалык-географиялык өзгөчөлүктөрүн (7-класстын географиясы).
3. КМШ өлкөлөрүнүн XX кылымдагы мамлекеттик түзүлүштөрүнүн өзгөрүүлөрүн айтып көргүлө (мектептеги жана тарыхты эстөө).
4. Терминдерди жана түшүнүктөрдү: климаттык алкактар, муссондор, топурак эрозиясы, мелиорация, кайрак жерлер, резервация.

##### **Эмнени өздөштүрүү керек?**

#### **8-төмөнкү жетекшілік идеяларын**

1. Кийинки жылдарда дүйнөлүк саясатта жана экономикада Россиянын ролу күндөн-күнгө күчөөдө.
2. КМШнын аймагында тарыхый мааниси жогору турган маданий жана экономикалык региондор пайда болду.

#### **8-төмөнкү негизги түшүнүктөрүн**

1. КМШ өлкөлөрүнүн экономикалык-географиялык абалынын, жаратылыш ресурстарынын, калкынын, өнер жайынын, айыл чарбасынын, жаратылышты коргоо кейгейлерүнүн өзгөчө белгилерин.
2. Россиянын экономикалык-социалдык-географиялык мүнәздөмөсүн.
3. Украинанын экономикалык-социалдык-географиялык мүнәздөмөсүн.
4. Казакстандын экономикалык-социалдык-географиялык мүнәздөмөсүн.

**Төмөнкү негизги түшүнүктөрү: 1) әлемдүү мамлекет, 2) агломерация.**

##### **Эмнени жасай билүү керек**

1. Өлкөнүн айыл чарбасынын өнүгүшүнө жаратылыш шартынын ынгайлуулугу жөнүндө мүнәздөмө бере билүү.
2. Өлкөнүн айыл чарбасына мүнәздөмө бере билүү.
3. Өлкөнүн калкына мүнәздөмө бере билүү.

4. Окуу китебинин бир белүмүн конспектилео.
5. Карта-схемаларды түзүү.

**Өз алдынча даирдануу үчүн көнештер**

- 1. Өлкөнүн айыл чарбасы үчүн жартылыш шарттарын мұноздаон ўн планы:**
- Аймактын рельефи жана анын айыл чарбасынын жайгашуусуна тийгизген таасири.

2. Аймактын агроклиматтык мұноздомесү.

3. Аймактын суу ресурстары менен камсыз болуусу.

4. Аймактын топурак-өсүмдүктөрүнүн таралуу өзгөчөлүктөрү.

5. Айыл чарбасынын онүгүү шарттарынын жалпы мұноздомесү.

2. **Өлкөнүн айыл чарбасына мұноздомо берүүн ўн планы:**

1. Тармактын мааниси жана чыгарған продукциясынын өлчөмү.

2. Тармактын онүгүшүндө жаратылыш шартынын мааниси.

3. Агрардық мамилелердин өзгөчөлүктөрү.

4. Дайынчылык менен мал чарбасынын катиши.

5. Айыл чарба райондору, дайынчылык менен мал чарбасынын географиясы.

6. Өлкөнүн экспортко жана импортко көз карандылыгы.

7. Тармактын келечеги боюнча жалпы тыянак.

3. **Өлкөнүн калкына мұноздомо берүүн ўн планы:**

1. Калктын саны жана өсүп-онүгүп толукталышынын тиби, демографиялык саясат.

2. Калктын курактык-жыныстык курамы, эмгек ресурстары менен камсыз болушу.

3. Калктын улуттук (этностук) курамы.

4. Калктын социалдық-экономикалык курамы.

5. Калктын жайгашуу өзгөчөлүктөрү, ага миграциянын тийгизген таасири.

6. Урбанизациянын дөңгөлөлүк, темпи жана формасы, ири шаарлары жана шаар агломерациялары.

7. Калктын азияттик жайгашуулары.

8. Калктын келечектеги өсүсү жана эмгек ресурстары менен камсыз болушу боюнча жалпы тыянактар.

## АФРИКА

Африканын аяны 30,3 млн км<sup>2</sup>, калкы 850 млн (2003-ж.). Колониялык эзүрдөн жана күл соодасынан жабыр тарткан Африкадай дүйнөдө бир материик жок. Африканын өлкөлорунун артта калышынын эң башкы себеби ал материик толугу менен XX қылымдын башына чейин колония болуп келгендигинде.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин колониялык система ақырындап ыдырап, анын саясий картасында 54 көз карапандысыз мамлекет пайда болду. Бир гана Түштүк Африка Республикасы онуккон өлкөлөрдүн катарына кирет, калғандарынын баары өнүгүп келе жаткан өлкөлор. Экономикалык жана социалдык көрсөткөчтөрү бойонча Африка өлкөлөрү артта калган, кээ бир өлкөлор улам жакырлоодо.

### § 30. Африканын жалпы мунәздөмөсү

**1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары.** Африканын аймагы түндүктөн түштүктүү карай 8 мин кмге созулат, эң жазы жери (батыштан чыгышка) 7,5 мин км. Аймагы бойонча эң чон мамлекет Судан (аянты 2,5 млн км<sup>2</sup>) Европанын эң чон мамлекети – Франциядан 4,5 эсө чон.

Африка өлкөлөрүнүн экономикалык – географиялык абалынын эң негизги артыкчылыгы – алардын көбүнүн денизгө түз чыга алыши. Бир дагы башка континентте мынчалык көп өлкөнүн (15) денизгө чыккан чек арасы жок; кээ бир өлкөлөрү денизден 1,5 мин км аралыкта жайгашкан. Ички аймактардагы өлкөлөрдүн көбү эн артта калган өлкөлөр.

Мамлекеттик түзүлүшү бойонча Африканын өлкөлөрү президенттик республикалар; алардын ичинен үчөө гана монархиялык бийликтүү сактап калган. Бирок, башкаруунун республикалык формасын тандап алган мамлекеттерде тез-тез мамлекеттик төнкөрүштөр болуп, аскердик диктатордук режимдер орногон учурлар көп кездешет.

Африка дайыма чек ара чатактары, аймактык талаш-тартыштар жүрүп турган регион болуп эсептелинет. Көп чатактар колониялдык мезгилден калган чек ара тактоодо келишпестиктен чыгып турат. Буга окшогон чек ара жанжалдары Эфиопия менен Сомалинин, Марокко менен Батыш Сахаранын, Чад менен Ливиянын ортолорунда байкалат.

Ошону менен катар ички саясий күчтөрдүн жанжалы узакка созулган жарапандык согушка айланып кеткен учурлар көп. Мисалы, Анголада өкмөттүк бийликтөр карши оппозициядагы УНИТА саясий партиясы ондогон жылдар бою жарапандык согуш жүргүзүп, анын кесепетинен жүз миндеген кишилер каза тапты. Континенттеги биримдикти күчтөш жана мамлекеттер арасын-

## Африканын өлкөлөрү

№	Өлкөлөр	Аймагынын аянты, мин $\text{km}^2$	Калкы, млн	Борбор шаары	Башкаруу формасы	Аймак-уюштуруу формасы
1	Алжир	2382,0	32,6	Алжир	P	у
2	Ангола	1246,7	12,0	Луанда	P	у
3	Батыш Сахара	266,0	0,267	Эль-Аюн	P	у
4	Бенин	114,7	7,1	Порто-Ново	P	у
5	Ботсвана	600,4	1,8	Габороне	P	у
6	Буркино-Фасо	274,4	11,9	Уагадугу	P	у
7	Бурунди	27,8		Бужумбура	P	у
8	Габон	267,7	1,4	Либревиль	P	у
9	Гамбия	11,3	1,4	Банжул	P	у
10	Гана	236,5	21,0	Аккра	P	у
11	Гвинея	246	9,3	Конакри	P	у
12	Гвинея-Бисау	36,12	1,38	Бисау	P	у
13	Жибути	23,4	0,6	Джибути	P	у
14	Египет	1000,1	74,0	Каир	P	у
15	Замбия	752,6	10,4	Лусака	P	у
16	Зимбабве	390,8	12,5	Хараре	P	у
17	Кабо-Верде	4,033	0,113	Прая	P	у
18	Камерун	475,4	16,2	Яунде	P	у
19	Кения	582,6	30,5	Найроби	P	у
20	Комор	2,0	0,7	Морони	P	у
22	Конго Демократиялык Республикасы	2345	52,5	Киншаса	P	у
23	Кот-д'Ивуар	322,46	17,0	Ямусукро	P	у
24	Лесото	30,4	2,2	Масеру	KM	у
25	Либерия	111,37	3,4	Монровия	P	у
26	Ливия	1760,0	5,5	Триполи	P	у
27	Маврикий	2,04	1,1	Порт-Луи	P	у
28	Мавритания	1032,5	2,9	Нуакшот	P	у
29	Мадагаскар	587,0	15,3	Антананариву	P	у

1	2	3	4	5	6	7
30	Малави	118,5	11,1	Лилонгве	Р	у
31	Мали	1240,0	12,0	Бамако	Р	у
32	Марокко	438,73	30,1	Рабат	км	у
33	Мозамбик	799,4	18,0	Мапуту	р	у
34	Намибия	824,3	1,83	Виндхук	р	у
35	Нигер	1267,0	10,7	Ниамей	р	у
36	Нигерия	924,0	128,0	Абужа	р	Ф
37	Руанда	26,33	8,5	Кигали	р	у
38	Сан-Томе ж-а					
	Принципи	1,0	0,160	Сан-Томе	р	у
39	Свазиленд	17,36	1,1	Мбобане	км	у
40	Сейшел	0,465	0,080	Виктория	р	у
41	Сенегал	196,7	10,0	Дакар	р	у
42	Сомали	637,7	9,3	Могадиши	р	у
43	Судан	2500,0	30,0	Хартум	р	у
44	Сьера Леоне	72,3	5,7	Фритаун	Р	у
45	Танзания	945,1	34,6	Додома	Р	у
46	ТАР	1200,0	46,3	Претория	Р	у
47	Того	5,78	4,9	Ломе	Р	у
48	Тунис	164,2	9,92	Тунис	Р	у
49	Уганда	236,0	24,6	Кампала	Р	у
50	Борбордук Африка Республикасы	623,0	3,7	Банги	Р	у
51	Чад	1284,0	8,2	Нджамена	Р	у
52	Экватордук Гвинея	28,03	0,6	Малабо	Р	у
53	Эфиопия	1096,0	72,0	Адис-Абеба	Р	у
54	Эритрея	125,0	3,6	Асмера	Р	у

да кызметташтыкты өнүктүрүш үчүн Африка өлкөлөрүнүн уюму түзүлген, 2002-жылдан бери ал Африкалык союз деп аталат.

**2. Жаратылыш шарты жана ресурстары:** Африка өлкөлөрүнүн өнүгүүсүнүн эң башкы факторлору. Африка кен байлыктарга бай. Континент марганец,

хромит, боксит, алтын, платиноиддердин, кобальт, алмаз, фосфорит кендеринин запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Минералдык чийки заттардын сапаты да жоргуу, ачык жол менен казылып алынат. Мисалы, ТАР кен байлыктарга етө бай. Анда нефть менен жаратылыш газынан башка бардык белгилүү кен байлыктар бар. Өзгөчө алтын, платина жана алмазга бай.

Африкада ошондой эле кен байлыкка жарды начар өнүккөн өлкөлөр да бар. Африка, Түштүк-Чыгыш Азияга жана Латын Америкасына караганда иштөлчүү жердин киши башына туура келген өлчөмү боюнча бир кыйла алдыда. Анда айыл чарбага жарактуу жерлердин  $\frac{1}{5}$ -и гана пайдаланылат. Бирок, жердин деградациясы етө күчөгөн. 1930-жылдарда эле бельгиялык окумуштуу географ Жан-Поль Гарруу «Африка – жок болуп бара жаткан аймак» деген эмгегин жазып кеткен. Дүйнөдөгү кургакчылыкка дуушар болгон аймактардын  $\frac{1}{3}$ -и Африкада. Аймагынын  $\frac{2}{5}$  болугү чөл басуу коркунучунун алдында.

Африканын агроклиматтык ресурстарын бир жактуу кароого болбайт. Африка ысык регион болгондуктан, анын аймагы жылуулук ресурстарына муктаж эмес. Ал эми суу ресурстары бирдей тараалган эмес. Бул абал айыл чарбасынын өнүгүшүнө жана жалпы эле калктын турмушуна тескери таасирин тийгизет. «Суу – турмуш, жашоо» деген сез биринчи кезекте Африкага тиешелүү. Көп жерлери сугатты талап кылат, бирок, 3–4% гана жери сугарылат. Экватордук бөлүгүндө, тескерисинче артык баш суу айыл чарбасына ынгайсыз. Конго дарыясынын алабына Африканын гидроэнергетикасынын  $\frac{1}{2}$  болугү туура келет.

Континенттин экватордук болгутунон башка аймагынын, токойлуулугу анча эмес, анын үстүнө қилю-өрттөөдөн токой аянттары етө азайып кеткен.

**3. Калкы:** толукталуу өзгөчөлүгү, курамы жана жайгашуусу. Калктын өсүп толукталуу армы боюнча Африка дүйнөдө биринчи орунда турат. Ал негизинен көп балалуулуктун эсебинен көбөйт. Африка эли минтип айтышат: «Акча жок болсо – кедейлик. Бирок, балан жок болсо – кедейликтин кедейлиги». Континенттин көп өлкөлөрү демографиялык саясатты такыр жүргүзбейт, терөлгөндөрдүн көрсөткүчүн жоргуу. Мисалы, Нигер, Чад, Ангола, Сомали, Малиде ар бир мин кишиге терөлгөндөрдүн саны 50ден ашык, б. а. Европадан төрт-беш эсе, орточо дүйнөлүк сандан 2,4 эсеге ашык. Эфиопия, Мали, Уганда, Бенин өлкөлөрүндө 1 аялга 7ден бала туура келет.

Африкада өлүм-житим көп болсо да калкынын табигый өсүүсү боюнча дүйнөдө алдыда.

Демек, Африка демографиялык өткөөлдүн экинчи этапында турат. Бул деген жаш курагынын үлүшү жоргуу бойдан сакталып, иш менен камсыз болуу, билим алуу, саламаттыкты сактоо кейгөйлөрү курчуп тургандыгын көрсөтөт. Анын үстүнө Африканын эмгек курагындагы калкынын  $\frac{1}{3}$ -и сабат-

сыз, СПИД менен ооруган адамдар улам кебейүүдө. Эркектердин орточо жашы 51, аялдардыкы 52 жашка гана жетет.

Көп проблемалар Африка элинин этностук курамына байланыштуу. Окумуштуулар континентте 300ден 500ге чейин ар түрлүү этносторду бөлүп көрсөтөт. Алардын кээ бирлери улуттарды түзүп, айрымдары уруу денгээлинде; уруулук калдых сакталып калган.

Чет элдик Азиядагыдай Африкада да уруулар аралык чатактар, өзгөчө Судан, Кения, Конго Демократиялык Республикасы, Нигерия, Чад, Ангола, Руанда, Либерияда көп болот. Мисалы, Либериядагы жарандык согуштан 2,7 млн калкынын 150 мини каза тапкан, 500 мин киши орун котортгон, 800 мин киши кошунга өлкөлөргө качкан. Экинчи бир мисал, калкы жыш жайгашкан Руандада гутси уруусу менен хуту уруусунун чатагынан 1 млн адам каза таап, 500 минден 2 млнго жакын киши ички качкынга айланып, 2 млн киши чектеш өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болгон.

Мурдагы колониялык режимдин дагы бир калдыхы Африканын көп өлкөлөрүндө мамлекеттик тил – английс, француз, португал тилдері.

Африканын маданий мурастары етө көп. Алар оозеки чыгармачылык – фольклор, Байыркы Египеттин монументтүү архитектурасы, байыртан сакталыш калган аска бетиндеги сүрөттер. Ар бир уруунун өзгөчөлүгү менен айырмаланган ырлары, бийлери жана музыкасы бар. Африкада дүйнөлүк мурас деп аталаң 94 объект белгиленген. Алардын ичинен маданий объекттер басымдуулук кылыш, ага табигый объекттер да камтылган.

Калктын орточо жыштыгы Чет элдик Европа менен Азияга караганда Африкада аз ( $1 \text{ км}^2$ де 26 киши). Азиядагыдай эле Африкада да калк аймак боюнча бирдей тараалган эмес. Сахарарада калкы жок зор аймактар бар. Нымдуу тропиктик алкакта да калк сейрек, дениз жәэктериnde гана салыштырмалуу жыш. Өлкөлөр арасында да көп айырмачылыктар байкалат.

Мындаи өлкөлөрдүн бири Египет, анын 70 млнго жакын эли өлкөнүн аймакынын 4%ын гана ээлеген – Нилдин дельтасында жана боюнда отурукташкан. Анда ар бир  $\text{км}^2$  жерге 1700ден адам туура келет. Ал эми ( $1 \text{ млн } \text{км}^2$ төгө жакын) чөлдүү жерлеринде  $1 \text{ км}^2$  аянтка 1ден да киши туура келбайт.

Урбанизациянын денгээли боюнча да Африка башка региондордон артта. Бул шаар калкынын жана миллионер шаарлардын аздыгына байланыштуу. Шаар агломерациясы азыр гана калыптанып келе жатат. Бирок, урбанизациянын темпи дүйнө боюнча алдыда. Кээ бир шаарлардын калкы ар бир он жылда экиге кебейуп турат. Бул абалды миллионер шаарлардын ўсушунөн байкоого болот. XX кылымдын 20-жылдарынын аягында алгачкы миллионер шаары Каир болгон. 1950-жылы мындаи шаардын саны экиге, 1980-жылы 8ге, 1990-жылы – 27ге, ал эми ал шаарларда жашаган калктын саны 3,5 млндан 60 млнго ёскен.

XXI кылымдын башында Африкада миллионер шаарлардын саны 33кө жетип, анда континенттін шаар калкынын  $\frac{1}{3}$ и топтолгон. Эки шаардын (Каир жана Лагос) калкы 10 мяндан ашып, эн чон шаарлардын катарына кирген. Мындай «шаардык жарылуу» терс натыйжаларды да бериши мүмкүн. Негизинен борбор шаарлар өсөт, анткени ага айыл-кыштактардан жумуш таппагандар келип, шаарлардын чет-жакаларына отурукташа баштайт. Кийинки жылдарда Африканын эн чон шаары Лагос болуп калды. 1950-жылдары Лагосто 300 мин киши гана жашаган, азыр Лагос агломерациясында 12,5 млн киши жашайт. Бирок, бул шаарда әлдин көпчүлүгүнүп жашоо шарты эн эле начар, ошондуктан 1992-жылы Нигериянын борбору Абуджа шаарына котурулган.

Урбанизациянын деңгээли боюнча Түндүк жана Түштүк Африканын региондору езгөчөлөнүп турат. Тропиктик Африканың өлкөлөрүнүн борбор шаарларында калк эн көп, шаар калкынын мындай ылдам өсүшүнө карабай, Африканың калкынын  $\frac{2}{3}$  болүгү әлет жеринде жашайт.

**4. Чарбасы: тармактык жана аймактык түзүлүшү.** Африканың дүйнөдөгү орду. Колониялык көз карандылыктан бошонгандон кийин, Африка өлкөлөрү кылымдар бою артта калуусун жоуюга аракет жасай баштасты. Ал үчүн жаратылыш ресурстарын мамлекеттештириүүгө, улуттук кадрларды даярдоо-го, агрардык реформаларды жүргүзүүгө, езгөчө көнүл бура баштады. Натыйжада өсүү арымы тезден, тармактык жана аймактык чарбанын түзүлүштөрү курула баштады. Тармактык түзүлүштө өнер жайдын жана өндүрүштүк эмес чайрөнүн үлүшү кенейди. Ошондой болсо да бир кинч өлкөлөрдө чарбанын түзүлүшүндө тармактын колониалдык тиби сакталып калган. Алардын негизги белгилери: 1) аз товардык, төмөнкү өндүрүмдүү айыл чарбасы; 2) кайра иштетүүчү өнер жайдын начар өнүгүшү; 3) транспорттун эн артта калышы; 4) өндүрүштүк эмес чайрөнүн соода жана тейлөө менен чектелиши. Тармактык түзүлүштүн колониялык тиби, экономиканын бир жактуу өнүгүү мүнөзү. Ошонун негизинде көп өлкөлөрдө монокультура өнүккөн. Монокультуралык (монотовардык) адистешүү - өлкөнүн чарбасынын бир түрдүү товар чыгарууга, эреже катары, чийки заттарды же азык-түлүктүү чыгарууга адистешин, аларды экспорттоого багытталган.

Монокультура - жалаң эле табигый эмес, ал тарыхый жана социалдык кубулуш. Ал колониялык мезгилде Африка өлкөлөрүнө мажбурулап берилген. Алардын мындай бир жактуу эл аралык адистешкен чарбасы, алар экспорттогон товардын дүйнөлүк рыноктогу суроолорго көз карандылыгын арттырат. Алар чыгарган негизги товарлар - кофе, какао, пахта, арахис, май алынуучу пальма, кант, тириү мал ж. б. Монокультуралуу өлкөлөр экономикасын көп тармактуу қылууга аракеттенүүдө, бирок ийгиликке жеткендери аз.

Мына ошондуктан Африканын дүйнөлүк рыноктугы орду тармактардын эки тобу менен аныкталат. Алардын бири – тоо-кен өнөр жайы. Азыркы убакта Африкада көпчүлүк кен байлыктарды казып алуу боюнча маанилүү орундар монополияларга тиешелүү. Казылып алынган отун жана чийки заттар дүйнөлүк рынокко чыгарылганыктан, эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшүндө Африканын ордун ошол тармак аныктайт. Дүйнөлүк чарбада Африканын ордун белгилей турган экинчи тармак тропиктик жана субтропиктик талаачылык. Ал тармак экспорткө багытталган. Африканын чарбасынын аймактык түзүлүшүндө да өзгөрүүлөр байкалды. Жогорку товардык дыйканчылык жана экстенсивдүү мал чарбасы менен катар ал жерлерде казып алуучу өнөр жайы өсүп чыкты. Бирок, иштетүүчү өнөр жайдын ролу анча эмес. Транспорттук инфраструктура да артта калган.

### Африкадагы казылып алышчу заттардын жана айыл чарба продукцияларынын дүйнөлүк продукциялардагы үлүшү

Казылып алынган заттар	Үлүшү, %	Айыл чарба продукциялары	Үлүшү, %
Алмаз	48	Какао-буурчак	65
Алтын	33	Маниок	54
Кобальт кенташы	75	Сизель	26
Хромиттер	44	Пальма жангалынын өзегү	39
Марганец кенташы	33	Арахис	22
Уран	37	Кофе	18
Фосфорит	28	Таруу жана ак жүгерү	15
Жез кенташы	12	Оливка	15
Боксит	18	Чай	15

Жалпысынан социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн денгээли боюнча да Африка дүйнөнүн башка ири региондорунан артта калган. Сахарадан түштүктөгү өлкөлөрдүн ИДПсы дүйнөлүк ИДПнын 1–2%ын гана түзөт.

Откөн кылымдын 80-жылдарында Африканын социалдык-экономикалык абалы начарлап, терен кризиске учуралган. Азық-түлүк өндүрүү (жылына 2%) менен аларды керектөөнүн (жылына 3%) ортосундагы айырмачылык артып, дан импорттоо көбөйгөн. Анын үстүнө Африкада кургакчылык болуп, андан 200 милио жакын адам жабыр тарткан. Африка өлкөлөрү Батыш өлкөлөрүнө карыз болуп калган. Мына ошондуктан аны «жабыр тарткан континент» деп аттай баштаган.

1990-жылдарда Африкада социалдык-экономикалык абал жакшыра баштады. Бирок, өлкөлөр арасында айырмачылыктар көбөйүп, бири өзүнүн өнүгүү темпин арттырып, экинчилери артта кала берди.

### § 31. Африканы субрегиондору жана ири өлкөлөрү

**1. Африканы субрегиондорго болуштуруү.** Африканы экономикалык жактан райондоштуруу али тактала элек. Негизинен Африка Түндүк жана Тропиктик Африка деп белүнөт. Тропикти Африка өз ичинен Батыш, Борбордук, Чыгыш жана Түштүк Африка (ТАРдан башка) болуп тертке белүнөт.

Түндүк Африка. Түндүк Африканын аянты 10 млн км<sup>2</sup>ге жакын, калкы 180 млн. Субрегиондун экономикалык-географиялык абалы Жер Ортолук денизи менен байланыштуу, ал аркылуу Түштүк Европа жана Түштүк-Батыш Азияга чектешип, Европа менен Азияны байланыштырган дениз жолуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн алат. Региондун «тылын» калкы аз Сахара мейкиндиги әэлэйт.

**2. Түндүк Африка – байыркы Египет цивилизациясынын бешиги, анын дүйнөлүк маданиятка тийгизген таасири белгилүү.** Антика мезгилинде Түндүк Африка Римди багуучу жай болгон. Эрме чолдун арасындагы суу чогултуучу жер алдындагы галереяларды азыркыга чейин кезиктириүүгө болот. Жәэктеги азыркы шаарлар байыркы Римдин жана Карфагендин калктуу пункттарынан башталат. Калктын этностук курамына, маданиятына, дини жана турмушуна VII–XII кылымдардагы арабдардын басып алуусу чон таасирин тийгизген. Түндүк Африка азыр да араб тилинде сүйлөп, ислам динин тутат.

Түндүк Африканын чарбасы дениз жәэгине топтолгон. Бул жерлерде анын негизги иштетүүчү өнер жай борборлору, субтропиктик, дыйканчылыктын башкы райондору, анын ичинде сугат талаалары жайгашкан. Бул тилкеде калктын да көпчүлгү отурукташкан, әлет жеринде кыштан салынган жер тамдар басымдуу.

Шаарларынын курулушу, өзгөчө мүнөздө. Ошондуктан географтар менен этнографтар өзгөчө араб тибиндеги эски жана жаны бөлүктөргө белүнген шаарларды белгилейт.

Эски шаардын өзөгүн касба түзөт. *Касба* шаардын ортосундагы дөңсөөден орун алып, тегерегин чеп курчайт. Анын айланасында үстү жалпак, дарбазалары бек ўйлор жайгашкан. Алардын эн белгилүү жайлары базарлары. Эски шаар коргонуучу дубал менен толук курчалып, арабча «Медина» деп аталаат (которгондо «шаар»). Мединанын сыртында азыркы жаны шаар орношкон.

Мындай айырмачылыктар чон шаарларга мүнөздүү, алардын көрүнүшү жалан эле улуттук эмес, кенири тараплган кейипке жакындейт. Биринчи кезекте мындай көрүнүш Египеттин борбору – Каирге мүнөздүү. Ал араб дүйнөсүнүн саясий, маданий, диний борбору. Каир шаары Нилдин өрөөнү жайылып, дельтанын башталган жеринде орун алган. Дельта пахта естүрүүгө эн ынгайлуу, топурагы күрдүү, ал жерде узун булалуу эн жогорку баалуу, козо (пахта) эгилет. Дельта деп илгери Геродот коюп кеткен ат, ал гректиң

«дельта» деген тамгасына окшоштуруп койгон. 1969-жылы Каир өзүнүн 1000 жылдыгын белгилеген.

Региондун түштүгүндө калк сейрек, курма пальмасы өскөн оазистерде гана калктуу пунккттар бар. Калган кумдуу аймактарда төө кармаган көчмөндөр жашайт. Алжирдин жана Ливиянын чөлдерүндө нефть ондуруу өнүккөн.

Нилдин ороону боюнча гана чөл аймагына «жашоо тилкеси» түштүкке карай терен кирет. СССРдин жардамы менен курулган Нилдеги Асуан плотинасынын Египеттин түштүгү учун мааниси өтө зор.

**3. Тропиктик Африка.** Тропиктик Африканын аякты 20 млн чарчы  $\text{km}^2$ , калкы 600 млнго жакын. Бул жакты Кара Африка – деп аташат, анткени көпчүлүк калкы экватордук (негрлер) расага кирет. Бирок, этностук курамы боюнча Тропиктик Африканын калкы ар түрдүү. Чыгыш жана Батыш Африканын этностук курамы эң татаал. Бул жерлерде расалык жана улуттук түркүмдердүн чегинде татаал саясий жана этностук чек аралар пайды болгон. Борбордук жана Түштүк Африканын калкы негизинен банту түркүмүнө жакын 600дей тил диалектисинде сүйлөштөт (банту которгондо «кишилер» дегенди билгизет). Өзгөчө көп тараган тил – суахели. Мадагаскардын эли австро-незиялык тилде сүйлөштөт.

Калкынын жайгашусу жана чарбасы жагынан да Тропиктик Африканы өлкөлөрүнде жалпылык байкалат. Тропиктик Африка дүйнөдөгү артта калган регион, анын курамында эң артта калган 29 өлкө жайгашкан. Алар азыркы кезде айыл чарбасына таянган дүйнөдөгү ири региондордун бири. Калкынын жарымы өз керектөөсүнөн ашпаган айыл чарбасы менен алкеттешнет, калганы товардуулугу төмөн дыйканчылыкта аракеттешнет. Жерди иштетүүгө соконун жоктугунан кетмен менен иштетүү да тараган. Кээ бир мамлекеттердин гербинде кетмендин сүрөтү тартылган. Бардык айыл чарба иштерин аялдар менен балдар аткарышат. Алар негизинен тамыры жемиш өсүмдүктөрдү (маниок, батат, ямс) айдашат, алардан ун чыгарып, ботко, наан жасайт, андан башка таруу, ак жүгерү (сорго), шалог, жүгерү, банан, ар кандай жашылчаларды өстүрүшет. Мал чарбасы цеце чымыннын кесепети менен анча өнүккөн эмес; ал салыштырмалуу мал чарбасы өнүккөн өлкөлөрдө (Эфиопия, Кения, Сомали) экстенсивдүү жол менен өстүрүлөт. Экватор то-кайторунда бүгүнкү күнгө чейин ан уулап, балык кармап, азык өсүмдүктөрдү чогултуп оокат кылган уруулар да бар. Саванна жана нымдуу тропики ерттөө жолу менен жерлерди биштүп, дыйканчылык кылган өлкөлөр көздешпет. Товардык өсүмдүктөр өстүрүлгөн райондор өзгөчөлөнүп турат. Алар көп жылдык өсүмдүктөр – какао, кофе, арахис, гевея, май чыгаруучу пальма, чай, сизаль, ачуу калемпир. Кээ бир өсүмдүктөр плантацияларда, айрымдарды дыйкан чарбаларында өстүрүлөт. Биринчи кезекте ошоп өсүмдүктөр кээ бир өлкөлөрдүн адистешкен монокультурасын аныктайт.

Негизги иштерине жарапша Тропиктик Африканын калкы элет жеринде жашайт. Чөн айылдар саваннада, чакандары тропиктик токойлордо жайгашкан.

Айылдық турмуш алардың жапшо шарты менен байланышкан. Арбактарга сыйынуу, фетишизм, табият күчтөрүнө жана магияга, ар кандай талисмандарга ишениүү мүнәздүү. Африкалыктар өлгөндөрдүн арбагы жер үстүндө калып, тирүүлөрдүн кылган иштерин тескең турушат жана жаман иш кылса, ал кишиге жамандык алыш келиши мүмкүн деп эсептешет.

Тропиктик Африкада Европадан жана Азиядан келген ислам менен христиан дини кенири тараган. Тропиктик Африка дүйнөдө индустрялашшуусу эн темөн болгон регион. Бул региондо бир гана тооекен онөр жайынын борбору, Конго менен Замбиянын Жез алкагы орун алган.

Тропиктик Африка – дүйнөдөгү урбанизациясы эн начар өнүккөн регион. Анын сегиз өлкөсүндө гана миллионер шаарлар бар, алар Сенегалдагы Дакар, Конго Демократиялык Республикасындагы Киншаса, Кениядагы Найроби, Анголадагы Луавда ж. б.

Тропиктик Африка транспорт тармагынын өнүгүшүшү боюнча да эн артта. Алар бири-бири менен байланышпаган, жээктеги шаарлардан өлкөнүн ички аймактарына кеткен темир жолдордон турат. Кээ бир өлкөлөрдө темир жол такыр жок. Чакан жүктөрдү тобосунө көтөрүп, 30–40 км жерге жөө жеткизишет.

Акыркы жылдарда Тропиктик Африканын табияты начарлап бара жатат. Эн коркунучтуусу ал жерлерде чөлгө айлануу процесси, токойлордун азайышы, флора менен фаунанын сейректей башташы улам күчөп жаткандыгында. Мисалы, кургакчылыктын улам күчөгөн жана чөлгө айлануу процесси жүргөн аймак – Сахель, Сахаранын түштүгүндө Мавританиядан Эфиопияга чейинки он өлкөнү камтыгын жазы тилке. 1968–1974-жылдарда бул жерде бир тамызы да жааң түшпөй, Сахель какыраган чөлгө айланган. 1980-жылдардын ортосунда кургакчылык дагы кайталанып, миллиондогон адам жапа чеккен. Малдын башы да кескин кыскарган. Бул жерде болгон кубулуш «Сахель трагедиясы» деп аталат. Мындай абалга жалаң эле жаратылыш күнөөлүү эмес. Анын себеби малды ашыкча жаюу жана токойлорду отунга кыркуу болгон.

Тропиктик Африканын кээ бир өлкөлөрүндө жаныбарларды сактасп үчүн улуттук парктар түзүлүп, айлана чөйрөнү коргоого аракеттер болуп жатат. Биричинчи кезекте мындай иштер Кенияда уюштуруулуп, анда туризмден түшкен киреше кофенин экспортунан ашып түштү.

**4. Түштүк Африка Республикасы (ТАР) – экономикасы эки жактуу өлкө. Ал экватордун түштүгүндөгү өлкөлөрдүн ичинен өзгөчө орунду эзлейт. Биринчиден, өзүнүн географиялык абалы боюнча ал Тропиктик Африкага, экинчиден, ал өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө кирбейт. Бул өлкө Африка матери-**

гиндеги жалгыз гана онүккөн өлкө. Бардык экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча Африкада биринчи орунда. ТАРдын үлүшүнө Африканын аймагынын 5,5%, калкынын 6%, ИДПНЫН  $\frac{1}{3}$ , иштөөчү өнер жайдын жана автомобиль паркынын  $\frac{2}{5}$ си туура келет. Эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлшүндө ТАР оор өнер жайы менен өзгөчө орунду эзлэйт. Казып алуучу өнер жайына алтын, платина, алмаз, уран, темир, хром, марганец кенташтарын, көмүр өндүрүү, ошондой эле иштетүүчү өнер жайына кара металлургия, машина куруу, химия өнер жайы кирет. ТАР Африкадагы эң чон өнер жай борбору, Иоханесбургдагы Витватерсранд жайгашкан. Айыл чарбасы (дан, субтропик өсүмдүктөрү, уян жүндүү кой, бодо мал) онүккөн.

ТАРда транспорт тармактары да жакшы өнүккөн; дениз порттору, анын ичинде сыртка жүк ташууга адистешкен порт (Ричардс-Бей таш көмүр ташууга ылайыкташкан) бар. Бирок, өлкөнүн саясий жана социалдык-экономикалык тарыхы азыркы ТАРдын калкынын жашоо тиричилигине зор таасирин тийгизген.

XIX жана XX кылымдардын чегинде голландиялык келгиндөргө жана бурларга тиешелүү жерлерди англичандар басып алыш, өзүлерүнүн доминионун – Түштүк Африка Союзун түзгөн. Ал дагы бир «келгиндөрдин капитализми» өлкөсүнө айланган. Откөн кылымдын 40-жылдарында ТАРдын башында турган бийликтин ээлери азчылык актардын (12%) бийлигинин расалык саясатын жүргүзө баштаган. Алардын режими саясий жана экономикалык бийлики актардын колуна топтол, жергиликтүү калкка ачык эле расалык мамиле кылыш, укуктарынан ажыраткан. Ынгайсыз, тар жерлерге жергиликтүү алди айдал, ириде он бантустандарды, андан кийин «көз каранды эмес төрт мамлекет», алты «өзүн-өзү башкарууга укугу жок аймактарды» уюштуруп, жергиликтүү элге резервацияларды түзгөн. 1961-жылы расалык Түштүк Африка өзүн Республика деп жарыялап, Улуу Британия шериктештик тобунан чыккан.

Откөн кылымдын 90-жылдарында гана африкалыктардын улуттук-боштондук кыймыллы эски расалык режимдин кулашына алыш келип, *апартейдик* саясатты алыш таштоого жетишкен. Жаны Конституция кабыл алышын, ТАР федерализм элементи бар унитардык республика деп жарыяланды. Жаны аймактык-администрациялык белүнүшү боюнча ТАР тогуз провинцияга болунгөн. Ал Британия шериктештигиге кайра кирип, ал эми БҮҮ бардык саясий жана экономикалык санкцияларын алыш таштаган. Бирок, «кедей», «кара», «түстүү» башка мамлекеттерден айырмачылыгы азыркыга чейин сакталып калган. Ал өзгөчө адамзат турмушунда жана эмгекти баалоодо байкалалат. Айыл чарбасында европа тибиндеги кирешелүү ири фермалар африкалык кетмен менен иштеген чарбалардан айырмаланат. Мына ошондуктан ТАР эки жактуу экономикалык өлкө делет. Ал өлкөгө өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн мунөздөрү таандык.

**Негизги тыянақ.** Жаратылыш байлыгынын молдугуна жана калкынын санына карабастаң Африка дүйнөлүк чарбанын артта калған болугу боюнча калууда. Ошондуктан, азыркы кездеги социалдык-экономикалык онүгүсүнүн башкы маселелери демографиялык, азық-түлүк менен камсыздоо жана экологиялык проблемаларды чечүүдө турат.

### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1. 1970–1990-жылдар ичинде Африкада 78 мамлекеттик төнкоруш болуп, 25 президенттүү өмүрү кыйылды.

2. Африкадагы ар кандай эсептөөлөргө караганда аймактык талаштартыш материкини бардык болүгүне таандык. 40% мамлекеттик чек ара демаркация болгон эмес, 44% чегара көндик жана узундук боюнча, 30% жол сымал ийри сыйыктар менен, 26% гана табигый чектер менен этностук чектер боюнча жүргүзүлтөн.

3. Биринчи алмазды Түштүк Африкада 1869-жылы койчу бала тапкан. Бир жылдан кийин ал жерге Кимберли шаары курулуп, анын атынан алмаздуу түпкү тоо тектери кимберлит деп аталган. Кимберлитте алмаздын үлүшү эн эле аз – 0,0000073%. Азыр ал жерде терендиги 400 м келген чункурду алмаз казып алгандар түзөн. Ал «Чон чункур» – деп аталат.

4. Конго дарыясынын Амазонкадан беш эссе суусу аз болсо да энергетикалык потенциалы етө жогору. Анын 300 км аралыктагы ағымында нуту 275 мгэ чейин темендөйт ага кошумча 32 шаркыратма жана босоголору бар. Бул жерде кубаттуулугу 80–90 млн кВт келген гидроэлектростанцияларды курууга болот; ал АКШнын бардык гидроэлектростанцияларынын кубаттуулугуна барабар.

5. СПИДдин эн кенири таралган жери – Тропиктик Африка, ушул убакка чейин ал жер оорунун эпицентри болуп келүүдө. Эгерде онүккөн өлкөлөрдо бойго жеткен калктын арасында СПИД инфекциясына душарлангандардын саны 1%дан ашыла, Ботсванада ал корсөткүч 30%га жеткен. Айдан бир аз теменүөөк Зимбабведе, Замбияда, Намибияда, Свазилендде ж. б. өлкөлөрдө. Эгерде абал өзгербөсө бул өлкөлөрдүн калкынын  $\frac{1}{5}$  болуғу СПИДден каза табышы ыктымал. 2001-жылы гана Африкада СПИДден 2,2 млн адам каза тапкан. Африканын 17 өлкөсүнде расмий тил француз тили, 11 өлкөде английс тили, 5 өлкөде португал тилдери. Бир канча өлкөдө алар жергиликтүү тилдер менен кошо колдонулат.

6. Маданий мурастардын арасында дүйнөнеге белгилүү Байыркы Египеттин эстеликтери (Чон пирамидалар, Луксор, Карнак жана байыркы Фивдин ордунда Падышалардын орөөнү, Нубия эстеликтери), Түндүк Африкадагы Байыркы Римдин шаарларынын чалдыбарлары, Каирдеги мусулман эстеликтери, көп саякатчылар жазып кеткен Малидеги Томбукту шаары, Зимбабведеги Улуу Зимбабве. Табият эстеликтеринен улуттук парктар – Серенгети, Нгоро-Нгоро, Климанджаро, Маунт-Кения, Рувензори, ТАРдасты Дракон тоолору, Алжирдеги белгилүү Тассилин-Аджер байыркы Саха-

рада жашаган элдердин аскага жазылган эстеликтери жаратылыш-маданий мұрастардың тизмесине кирген.

7. Бурундинин борбору Бужумбурда өлкөнүн калкынын 100%ы жайгашкан, Гвинеянын борбору Конакриде 81%, Конгонун борбору Браззивилде 67%, Анголанын борбору Луандада 61%, Чаддын борбору Нджа-менде 55%, Буркино-Фасонун борбору – Уагадугуда 52%ы жашайт.

8. Бир кanca өлкөлөрдүн гербинде ошол өлкөдегү маданий осымдуктүн сүрөтү тартылған. Мисалы, кофе багынын сүрөтү Кениянын, Уганданын, Танзаниянын, какао багы Гананын, май алышуучу пальманын сүрөтү – Кот-д'Ивуардын, Либериянын, Конгонун, Руанданын, оливка же лавр Алжирдин, Ливиянын, Египеттин, Эфиопиянын, пахта – Анголанын, Танзаниянын, Зимбабвенин, бал камыш – Мавританиянын, Мозамбиктин, буудай – Алжирдин, Зимбабвенин, ТАРдын, күрүт Мадагаскардын, ак жүгерү – Ботсвананын жана Буркино-Фасонун гербинде тартылған.

9. Араб жазуусу ондон солго карай жазылып, анда 28 тамга бар. Тамгалардың экиден төрткө чейин чиймеси болушу мүмкүн, сөздөгү ордуна карата айтылыш мааниси да өзгерет. Араб тилинен европалыктарға кеп сөздөр еткөн, мисалы: алгебра, зенит, магазин, адмирал, тариф, халва, кофе. Орто кылымда Европа арабдардан сандардың системасын алған.

10. 1971-жылы Асуан плотинасы бүткөндөн кийин зор суу сактагыч «Насер» куруулуп, анын узундугу 500 км, аянын 5 мин чарчы кмге жеткен. Көлемү боюнча ( $157 \text{ км}^3$ ) дүйнөдө төртүчү орууда. Ал копумча 800 мин га жерди сугарууга жана жылына эки-үч түшүм алууга мүмкүндүк түзүд.

11. Австронезия тилдери географиялык аттарда да жолугат. Жазуучу африкачы С. Кулик Мадагаскардың калктуу пункттарынын аттарын көлтирең: Амбинани-беанатсиндраву, Тратрамарананиндрангтаронто, Маруми-адрахимахавелона.

12. 1983-жылы Кот-д'Ивуардын борбор шаары – Абиджандан Ямусукрого көчүрүү жөнүндөгү чечимден кийин, ал шаарда католиктердин Нотр-дам-де-ла-Пэ собору (Дүйнолук кудайдын энеси) курулган. Католиктер өлкөнүн калкынын  $\frac{1}{5}$  гана болгүү түзгөнүнө карабай өлчөмү боюнча Римдеги Ыйык Пётрдүн соборунан чон болгон.

13. Тропиктик Африканын мусульман өлкөлөрүндө дагы эле көп аял алуу (полигамия) оқум сүрөт. Мурда алар укмуштай формаларда болгон: уруулардын башчылары бир нече жұа аял алышкан, ал эми ондогон аял алуу жөнөкөй эле иштей көрүнген. Куранда мусулман киши тортке чейин аял алса болот деп жазылған.

14. Сахеддин 10 кишисинин 9нун турмушу анын үйүндө тамак бышырууга же үйүн жылытууга отуну бар же жок экендигине байланыштуу. Аялдар менен балдар 100 күндөн 300 күнгө чейин отун жыйноо менен алектенесе дагы өзүлөрүн отун менен толук камсыз кыла албайт. Бул шартта сууну кайната берүү ашикере байлык болгондуктан, көпкө кайнап бышкан жегиликтүү буурчак, бат бышкан дан менен алмаштырылат.

15. Кенияда улуттук парктар менен корголуучу жайлар өлкөнүн аймагынын 15% ин эзлэйт. Аларды пил, керик, буйвол, зебра, антилопа, жи-

раф, арыстан, кабылан көптөгөн канаттуулар мекендейт. Ошондой болсо да кийинки 20 жылдын ичинде браконьерліктин натыйжасында пил үйрүнү саны 65 миндеи 20 минге чейин азайып кеткен. Өлкөдө жылына пилдердин күнү белгиленет, бул күнү өлкөнүн президенти браконьерлерден алынган пилдин бівінъедеринен турған чоң көстөрдү жагат.

16. ТАРда алтынды казып алуу 1886-жылы башталган. XIX кылымдын аягына чейин жылына 20–50 т алтын казылып алышын турған, XX кылымдын башында ал 200–300 тга жеткен, XX хылымдын ортосунда 600–700 т болгон, ал эми 1970-жылы рекорддук салмактагы (1 мин т) алтын казылып алышынан. 1990-жылдардын аягында ТАРда 450 т алтын казып алышынан, бирок, ал дагы эле бул көрсөткүч боюнча дүйнөде бириңчи орунда.

17. Уран концентрациясын өндүрүү откөн кылымдын 50-жылдарында эн жогорку деңгэлге жеткен (6 мин т), бирок, кийин бир нече эсе қыскарған. ТАРдагы урандын кенташтагы үлүшү 0,017%, бул башка олкөлөрдөгүйен эн эле аз. Бирок, аны көп алуунун себеби уранды алтындан бөлгөнде аны копшумча продукт катары алат.



### Билимге жана билгичтікке өз болуу блогу (тапшырмалар)

1. Тиркемедеги таблицаны колдонуп, Африканын контур картасына экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эркиндикке чыккан өлкөлөрдү түшүргүү. Эркиндикке чыккан күнү белгилеп, Түндүк жана Тропиктик Африканы салыштыргыла. Таблицанын жардамы менен Африканын жана Европанын аймактарынын бирдей өлкөлөрүн тапкыла.
2. Атластагы картаны жана «Тиркемедеги» таблицаларды пайдаланып, Африканын кайсы өлкесүнүн кара metallurgия өнөр жайынын өнүгө турған мүмкүнчүлүгү бар экендигин аныктагыла (отун жана чийки заттардын запасы барбы?). Ошол эле маалыматтарга таянып, кен байлыктардын аймактык айкалыштарын аныктагыла. Алардын ар бириндеги кен байлыктардын куррамын мүнөздөгүү; аларды ошол жердин тектоникалык түзүлүшү менен байланыштырып көргүү. Ал кен байлыктарды контур картага түшүргүү.
3. Окуу китебидеги маалыматтарга, «Тиркемедеги» таблицаларга жана атластагы карталарга таянып, Африканын жер, суу, агроклиматтык ресурстарына мүнөздөмө бергиле.
4. Окуу китебидеги 3-таблицаны пайдаланып, Африкадагы «шаардык жарылдуунун» сандык мүнөздөмөсүн бергиле. Бул эсептердин негизинде кандай тыянакка келүүгө болот? Окуу китебинин текстин, атластын карталарын жана «Тиркемедеги» таблицаларды пайдаланып, «Африканын калкы» деген доклад үчүн конспект түзгүү.
5. 77-сүрөттү жана атластын карталарын пайдаланып, кайсы өлкөдө кенташ жана кенташ эмес кен байлыктар бар экенин, айыл чарбасында кайсы маданий өсүмдүктөр монокультурага айланганын аныктагыла.

6. Атластагы физикалык жана экономикалык географиялык карталардын негизинде аныктагыла: 1) Африканын негизги тоо-көн өнөр жайынын райондорун; 2) Африканын негизги товардык айыл чарбасынын райондору жана алардын адистешүсүн; 3) трансафрикалык транспорт магистралдарын. Атластагы карталарды пайдаланып, дөңтеринерге «Африканын экспортко чыгаруучу жана озулору керектөөчү айыл чарба продукциясы» деген табицизын төмөндөгүдей түзгүлө:

Жаратылыш зонасы	Экспорттук продукция	Керектөөчү продукция
Субтропиктер		
Чөлдер жана жарым чөлдер		
Саванна жана сейрек токойлор		
Экватордук нымдуу токойлор		

7. Силендин оюнарча «сахелдин трагедиясы» кайталанбас үчүн эмнелерди иштөө керек? Өзүнердүн оюнарды бышыктоочу мисалдарды көлтиригиле.
8. 1. (Дөңтер менен иштөө) Түндүк, Тропиктик Африканы жана ТАРды калкы жана чарбасынын өзгөчөлүктөрүнө боюнча салыштыргыла. Окшоштуктарын жана айырмачылыктарын аныктагыла. Керектүү жерлерин табицига түшүргүлө.
2. Түндүк Африка менен Түштүк-Батыш Азиянын казып алуучу өнөр жайларын салыштыргыла. Мындан кандай тыянак чыгарууга болот?
3. Тропиктик Африка айыл чарба менен Түштүк Азиянын экспорттоочу, продукцияларын салыштыргыла. Мындан кандай тыянак чыгарса болот?
4. Класстагы көргөзмө үчүн «Африканын географиясы» деген альбом даярдагыла.



Өзүн-озу жана бири-бирин текшерүү блогу

Томондогү суроолорго жооп бергиле

1. Эмне үчүн Африкада Чет өлкөлүк Азиядагыдай калк океан менен дениз жәэктериине ыктаган эмес?
2. Эмне үчүн «Жез алкагынан» өнөр жай продукциясын алып чыгууга Конгодарыясы пайдаланылбайт?
3. Эмне үчүн Каир шаарын «Дельтаны бекиткен алмаз топчу» деп аташат?
4. Эмне үчүн Сенегал «Арахис республикасы» деп аталат?

### Теменкү айтылгандар туурабы?

1. Африканын көп өлкөлөрү XX кылымдын экинчи жарымында боштондукка чыгышты.
2. Африка – төрөлүү жана олум-житим эң көп болгон регион.
3. Африка өлкөлөрүнө урбанизациянын жогорку темпи мүнездүү.
4. Нигериянын башкы кен байлыгы – боксит.

### Туура жооп таандагыла

1. Элинин саны боюнча Африканын эн чон өлкөсү (Египет, Эфиопия, Нигерия, ТАР).
2. Түндүк Африканын башкы кен байлыгы (комур, темир кенташи, боксит, нефть, жаратылыш газы, фосфорит).
3. Африканын эн артта калган өлкөсү (Алжир, Эфиопия, Чад, Нигер, Сомали, ТАР).
4. Тропиктик Африканын башкы экспорттук айыл чарба продукциясы (буудай, таруу, пахта, цитрустук жемиштери, арахис, кофе, какао, табигый каучук, сизаль).

### Төмөндөгү ташырмаларды аткарғыла

1. Картаны карабай түрүп контурдук картага төмөнкү өлкөлөрдү түшүре аласынарбы? Ливия, Алжир, Судан, Гана, Конго, Ангола, Зимбабве, Намибия, Мозамбик.
2. Төмөнкү аталган өлкөлөрдүн кайсынысы какао ендүрүүчү жана экспорттоочу өлкөлер: Кот-д-Ивуар, Гана, Нигерия, Танзания, Ангола.
3. Картадан төмөнкү шаарларды көрсөткүлө: Каир, Киншаса, Аддис-Абеба, Найроби, Лагос, Дакар,Luanda, Йоханнесбург.
4. Төмөнкү терминдердин маанисин чечмелеп бергиле: монокультура, натурадык чарба, апартеид.

### Төмөнкү айтылгандар кайсы олкого таандык

1. Аймагы 600 мин чарчы км келген аралдагы өлкө.
2. ТАРдын аймагынын ичинде жайгашкан өлкө.
3. Нигердин ортонкү агымында жайгашып, денизге чыгуу жолу жок өлкө.
4. Борбору Найроби шаары болгон өлкө.
5. Калкынын 98% ы аймагынын 4% ына жайгашкан өлкө.

### Калттырылган сөздөрдү ордуна койгула

1. Жез алкагы Замбиянын түштүк-чыгышына чейин созулат.
2. ..... нефтини экспорттоочу өлкө жана ОПЕКтин мүчесү.
3. ТАР Африканын иштетүүчү онөр жайынын .....тин иштеп чыгарат.

### 9-төмөнкү суроолорунун ачкычы

Эмгени ээстеп калуу керек

1. Африканын саясий картасын жана калкын (7-класстын географиясы).

2. Африканын физикалык географиялык абалынын, рельефинин, көн байлыктарынын, климатынын, сууларынын, топурагынын, өсүмдүктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн жана анын аймагындагы жаратылыш зоналары (7-класстын географиясы).
3. Байыркы Египет (5-класстын тарыхы).
4. Африканын элиниң XIX қылымдын аяғындагы жана XX қылымдын башындағы улуттук боштондук күрөшүнүн негизги маанилерин (8-класстын тарыхы).
5. Терминалдерди жана түшүнүктөрдү: колония, бантустан, чөл, саванна, экватордук токой, кимберлит түтүгү, улуттук парк.

**Эмгени өздөштүрүү көрек?**

**9-теманы жетектооочу идеяларын**

Африканын социалдык-экономикалык түзүлүшүнүн өзгертуш үчүн африкалыктардын өзүлөрүнүн гана чон аракеттери талап кылышбастаң, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун да аракети көрек.

**9-теманы негизги түшүнүктөрүн**

1. Экономикалык географиялык абалынын негизги белгилери, жаратылыш шарттарынын жана ресурстарынын, калкынын, өнер жайынын, айыл чарбасынын жана айланы чөйрөнү коргоо проблемаларынын географиясы.
2. Монокультура жөнүндө түшүнүк.
3. Түндүк Африканын аймагынын көрүнүшү.
4. Тропиктик Африканын аймагынын көрүнүшү.
5. Теманын негизги сөздөрү: 1) Чарбанын түзүлүшүнүн колониялык тиби. 2) Араб тибиндеги шаарлар.

**Эмгени аткара билүү көрек?**

1. Окуу китебиндеги маалыматтарга жана атласка таянып, мамлекеттерге өз алдынча мұнәздөмө бере алууну.
2. Шаарлардын жана региондордун өнер жай тармактарын салыштыра билүүнү.
3. Берилген тема боюнча доклад даярдоого конспект түзүүнү.

## ТҮНДҮК АМЕРИКА

Түндүк Америка деген түшүнүк 7-класстагы окуган түшүнүктөн айырмаланат. Экономикалык географияда бул түшүнүккө АКШ менен Канада гана кирет. Эки мамлекеттин аймагында анын аянты 19,34 млн км<sup>2</sup>, калкы 332,1 млн. 1992-жылы Христофор Колумбдун Американы ачкандыгына 500 жыл толгону салтанат менен белгилендеген. Дүйнөлүк окуяларда Түндүк Америка белгилүү орунду эзлэйт.

Анын ролу озгөчө XX кылымда күчөдү. АКШ менен Канада «чоң жетишин» мүчөлөрү экенин эске алуу керек. Ал экөө Батыш Европа өлкөлөрү менен биригип, дүйнөлүк чарбанын борбору болуп эсептелет.

### § 32. Америка Кошмо Штаттары (АКШ)

**1. Аймагы, чек аралары, географиялык абалы. Мамлекеттик түзүлүшү.** Аймагынын аянты боюнча АКШ дүйнөдө төртүнч орунду эзлэйт. Бул аянтка анын үч болугу кирет: 1) негизги болугу батыштан чыгышка карай 4,7 мин кмге, түндүктөн түштүктүү карай 3 мин кмге созулат; 2) Аляска; 3) Гавай аралдары.

АКШнын экономикалык географиялык абалы эң ынгайлую. Ал бириңчиден дениз менен чек арасынын узундугу (12 мин км), экинчиден эң ынгайлую табигый гавандардын болушу жана эки океандын ортосунда жайгашуусу. Кургактыкта Канада жана Мексика менен чектешип, алар дарыя, көлдер менен өткөндүктөн соода-сатыкка ынгайлую.

Мамлекеттик түзүлүшү боюнча 50 штаттан жана бир федералдык округдан турган федерация республикасы. Ар бир штаттын өзүнүн конституциясы, мыйзам чыгаруучу жана аткаруу бийлиги, шайлануучу губернатору жана өзүнүн символдору бар. Өзүнчө белүнгөн Федерация округу – Колумбия, анын аймагында елкөнүн борбору – Вашингтон шаары орун алган.

Олконун саясатында республикалык жана демократиялык партиялардын мааниси зор.

**2. Калкы: саны, өсүп толукталышы, сырткы миграциясы, улуттук куралы, жайгашуусу.** Калкынын саны боюнча АКШ дүйнөдө үчүнчү орунда. XX кылымдын ичинде эле анын калкы 3,7 эсеге өсүп, 300 млнго жеткен (2006-ж.).

Бирок, АКШнын калкы жаш, табигый өсүш жогору болгон мезгили өтүп кеткен. XX кылымдын аягында өсүү басандап, жыныстык-курактык пирамиданын көрүнүшүнө да таасирин тийгизди. Бул АКШнын демографиялык откөөлдүн үчүнчү этабында экендигинин күбөсү. Ошондой болсо да калктын

жылдык абсолюттук өсүшү 2–2,5 млнго жетип, өсүп-өнүгүүнүн жогорку деңгээлин камсыз кылыш турат.

Бирок, бул өсүштүн болжол менен 40% табиый өсүү эмес, иммиграциянын эсебинен болуп, ал АКШнын калкынын динамикасына чон таасирип тийгизип келүүдө. Мисалы, XIX кылымдын башынан тартып АКШга 60 млн киши 70 өлкөдөн келген. Бүгүнкү күндө дагы ага чектөө коюлганга карабай жылына ачык иммигранттардын саны 1 млндон ашат.

Массалык иммиграция АКШнын улуттук курамына да чечүүчү таасирип тийгизди. Азыркы американлык улуттук этностук аралашуунун, дүйнөнүн ар кайсы жеринен келген келгиндердин бириккен, өзгөчө Европа менен Африкадан чыккандардын аралашмасынын натыйжасы.

ХХ кылымдын экинчи жарымында Европадан иммиграция азайып, Азиядан, өзгөчө Латын Америкасынан көбейдү. Акыркылардын ичинен өзгөчө жылына миллиондогон мексикалыктар чек арадан ачык жана жашыруун отүштөт. Аларды «брасерос» («колун сунуш кылгандар») дешет. 2000-жылы иммигранттардын 16% европалыктар, 51% латын американлыктар, 27% азиялыктар түзгөн.

АКШда жүздөн ашуппен этностор жашаса да, окумуштуулар аларды учкө гана бөлөт: 1) американлыктар, тагыраак айтканда англ ис тили эне тили болуп калган ар кайсы улуттан илгерки келгиндердин урпактары; 2) өтмө иммигранттардын тобу же кийинки келгиндер, АКШнын турмушуна жакшы көнө элек адамдардын тобу; 3) аборигендер (индейлер, эскимостор ж. б.)

АКШнын калкынын  $\frac{9}{10}$  бөлүгү американлыктардан турат. Алар актар, каралар аралашкан ар кайсы улуттардын өкүлдөрү. Акырындап актардын үлүшү азайып, каралар менен түстүүлөрдүн үлүшү көбөйүп жатат.

Өзгөчө бир чон топту кара американлыктар (африка-американлыктар) түзөт. Алардын үлүшү жалпы калктын 12%ына барабар. Мурда афроамериканлыктар жашаган аймак «кара алкак» деп аталган. Алар XIX кылымда күлчүлүккүтү жоуюга чейин түштүктөгү плантациялык чарбаларда жашаган. Кийинки жылдарда алар Түндүктүн жана Батыштын шаарларына көчүп отурукташкан. Африка-американлыктар көбү түштүктүн шаарларында жашайт.

АКШнын тарыхында дайыма африка-американлыктарга расалык дискриминация болуп келген. Алардын көпчүлүгү мулаттар. Мындаи дискриминация көп убактарда расалык сегрегацияга айланган, б. а. негрлер менен актардын бөлөк жашап, бөлөк билим алуусу, кара түстөгү калктын американлык улутка толук биригүүсүнө тоскоол болгон. ХХ кылымдын экинчи жарымында расалык дискриминацияга каршы бир канча мыйзам кабыл алынды. Бирок, реалдуу турмушта эскинин калдыктары дагы эле кездештөт. Анын үстүнүе африка-американлыктардын арасында кедейлер жана жумушсуздар көп.



Вашингтон шаары. Ак үй.

Латын америкалыхтардын саны тезирәэк өсүп, азыр алар африка-америкалыхтардан ашып кетти. Өтмө топтогу иммигранттардын саны АКШнын жалпы калкынын 10%ын түздү, ал эми аборигендердин үлүшү 1%га жетти.

Калктын жыштыгы боюнча АКШ калкы жыш жайгашкан 20 өлкөнүн ичинен 18-орунда ( $1 \text{ км}^2$  жерге 28 киши). Өлкөнүн аймагында жайгашуу бирдей эмес. Мисалы, өлкөнүн аймагынын 12% аянтында АКШ калкынын 70% жашайт. Өзгөчө дениз жээктери менен тоолуу аймактардын айырмасы зор: 350–400 кишиден 3–4 кишиге чейин. Кийинки жылдарда ички миграция да, өзгөчө пенсионерлердин түндүктөн түштүк штаттарга оошу күчөөдө. Техастын, Флориданын, өзгөчө Калифорниянын калкы тез темп менен өсүп жатат. АКШнын калкынын жайгашуусу негизинен шаар географиясы менен аныкталат. Шаардын саны 9 мингे жетет. Шаарлардын түндүк американлык тиби өзүнүн өзгөчө белгилери менен айырмаланат.

Америкалык шаарлардын планы тик бурчтугу менен айырмаланат. Эреже катары борбордук бөлүгү ишкердик район же «даунтаун» деп аталып, ал жерде башкаруучу мекемелер, банктар, массалык маалымат каражаттары

жана тейлөө кызматтары жайгашкан. Чоң шаарларынын борборлоруна «көк тиреген» бийик имараттар тургузулуп, анын кубаттуу өсүп жаткан шаар экендигин белгилеп турат. Каалган аймактарда 2, 3 кабаттуу жеке менчик үйлөр басымдуу. Булар шаарлардын мейкиндик боюнча таралышына, бири-бирине кошуулуп шаар агломерацияларынын түзүлүшүнө алыш келүүде.

АКШ – тилтүү шаар агломерацияларынын өлкөсү. Мисалы, 1950-жылы АКШда 170 шаар агломерациясы болсо, 1990-жылы анын саны 300гө жеткен. «Миллионер – шаарлар» АКШда 10, ал эми миллиондук-агломерациялар – 50. Аларда АКШнын калкынын жарымы жашайт.

Агломерациялардын борборлору менен чет жактарынын катнашы да өзөрдү. Америкалыктардын, соосуз өз үйлөрүндө жашагысы келгени, өзүмдүк автомашиналардын көптүгү, жердин улам кымбатташи, экологиялык жана транспорттук кырдаалдын начарлаши шаардын тегерегинин отө жайылып өсүшүнө алыш келди. Азыр мындай «бир кабаттуу Америкада» калктын <sup>2</sup>/зи жашап, борбордук болуктордө калктын саны азайгандын үстүндө. Бул процесс субурбанизация деп аталат.

Откөн кылымдын 50-жылдарында американлык географтар дагы чоң шаардык түзүлүштүн – мегаполистин калыптанышын белгилешти. Азыр АКШда үч мегаполис бар: Түндүк-Чыгыш, Көл жәэги жана Калифорния. Бириңчиси Бостондон Вашингтонго чейин созулат, кыскача «Босваш» деп аталат, экинчиси Чикагодон Питсбургга чейин – «Чипитс», ал эми үчүнчүсү – (Сан-Францискодон Сан-Диего чейин) – «Сансан» – деп аталат.

АКШнын элет калкы көбүнчө өзүнчө фермаларда жашайт. Бирок айылдык элдин турмушу шаардыктардан көп айырмасы жок. Демек, шаар турмушу АКШнын бардык жерине мүнөздүү.

**3. Чарбасынын жалпы мүнөздөмөсү:** АКШнын дүйнөлүк экономикадагы жетектөөчү орду. XIX кылымдын аягында эле АКШ өнөр жай продукциясынын көлемү боюнча Улуу Британиядан озуп дүйнедө бириңчи орунга чыккан. Азыр да экономикасынын көлемү боюнча дүйнөдөгү өлкөлөрдүн баарынын алдында жана өзүнүн постиндустриялык өнүгүүсүнүн денгээли боюнча лидер өлкөлөрдүн тобуна кирген.

АКШнын ИДПсы 10 трлн долларга барабар, Ал бүткүл дүйнөлүк ИДПнын <sup>1</sup>/5ин түзөт. АКШ дүйнөлүк өнөр жай продукцияларын өндүрүү, илимий-техникалык потенциалы жана илимди көп талап кылган жогорку технологиялык продукцияларды чыгаруу, өндүрүштүк эмес чайренүн өнүгүшүү, финанссылык кубаты жана дүйнөлүк чарбага тийгизген таасири боюнча (АКШ доллары дүйнөлүк валютага айланганын эске алсак) бириңчи орунду эзлейт. АКШ ири улуттар аралык корпорациялардын жардамы менен чет өлкөлөргө түз инвестиция жүргүзүп, башка өлкөлөрдө АКШнын «екинчи экономикасы» деп аталган көптөгөн ишканалары курулган. Ошондуктан өлкөнүн ички дүн продукциясы менен улуттук дүн продукциясын айырмалап билүү зарыл.

Дүйнөлүк экономикадагы берилген божомолго караганда АҚШның салыштырма салмагы төмөндегендегүнө карабай, бул өлкө ХХІ кылымдың башында негизги социалдық-экономикалық көрсөткүчтерүү боюнча дүйнөдөгү лидерлигин сактап калат.

АҚШның өнөр жайы өндүрүштүк жана аймактык концентрациясының жогорку дөнгөзли менен айырмаланат. Алар массалык, сериялуу, өзгөчө татаал жана уникалдуу продукцияларды чыгарууга багытталган. «АҚШда жасалган» деген маркалуу буюмдар дүйнөлүк рынке жакшы сапаты менен айырмаланып жана жогору бааланат.

АҚШның өнөр жайында тармактардын, тармакчалардын жана өндүрүштүн бардык түрлөрү бар. Ошондой болсо да дүйнөлүк чарбада өлкөнүн өнүн көрсөткөн товарларды болуп айтууга болот. Бул автомобиль куруу. Ошондой зле дүйнөлүк согуштан кийин өнүккөн аэроракета-космос өнөр жайы жана электроника. Нефть өнөр жайынын мааниси да өтө жогору. Бул тармак автомобиль жана аба транспортун камсыздоочу стратегиялык тармак болуу менен экономиканы гана эмес, саясатты да аныктоочу тармак. АҚШ микропроцессорлорду чыгаруу, айланы чойрөнү коргоо, биотехнология жана биоиндустрия, информациялык технология багытындағы иштерди иштөөдө алдыда. Мисалы, АҚШда 2002-жылы 170 млн киши интернет менен иштеген. Жеке компьютерлерди АҚШның жарапандары, Япония менен Батыш Европадан 2–3 зес көбүрөөк (1000 кишиге 500 компьютер) пайдаланышат.

Айыл чарба өндүрүшүнүн өлчөмү боюнча да АҚШ дүйнөдөгү өлкөлөрдүн алдыда. АҚШ агробизнеске бириңчи болуп кирди. Агрардык өндүрүштүк комплекстеги әмгектин өндүрүмдүлүгү өнөр жайдагыдан да алдыга чыккан. Көп тармактуу айыл чарбасы өлкөнүн өзүнүн гана керектөөсүн канаттанырыбастан, бир далай продукцияны экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзөт. Экспорттолгон дандын жарымы АҚШга таандык.

АҚШның айыл чарба ишканаларынын негизги тиби – ферма. Алар сатыкка чыккан продукциянын негизги бөлүгүн даярдайт. Мындаид агробизнестин шартында стадиялык адистешүү, же бирдиктүү өндүрүш процессин зөвлөрө бөлүү жакшы өнүккөн. Мисалы, помидор көчтөрүүн түштүк-чыгыш штаттарынын фермерлери өстүрүп, аларды самолет менен Калифорнияга жеткизип, андан даяр помидор, Техаста томат ширесин даярдайт.

Фермалардын мындаид адистешүүсү жаратылыш шартынын өзгөчөлүктөрүн жакшы пайдаланып, жогорку сапаттуулукка, продукциянын арзандыгына жетишүүгө мүмкүндүк берет. Бирок, алар фермерлердин сатылчурынка жана баанын өзөрүп туруусуна көз карандылыгын арттырат.

АҚШ транспорттун бардык түрлөрүнүн өнүгүү дөнгөзли боюнча да дүйнөдөгү өлкөлөрдүн ичинен алдыда. Дүйнөдөгү транспорт тармагынын  $\frac{1}{3}$ -ин түзүп, жүк ташшуу боюнча Батыш өлкөлөрүнүн  $\frac{1}{4}$  болүгүн тейлейт. АҚШның транспорт системасы (Канада менен бирдикте) өзгөчө түндүк американалык типти

түзөт. Ага транспорттун бардык түрү, жүк жана жүргүнчү ташуунун чон өлчомы, жолдун алыстыгы жана автомобиль транспортуунун басымдуулугу мүнездүү. 1990-жылдардын аягында өлкөнүн автомобиль паркы 200 млн машинага жеткен.

АКШда автомобиль жол жүрүүнүн массалык каражаты катары американлык турмуштун ажырагыс белгиси болуп калган. Кызмат, эс аллуу, соода кылуу жана оюн-зооктун баары автомобилсиз етпейт. Андай турмуш откөн кылымдын 20-жылдарынан эле башталган. Кинотеатрларда, банктарда, жада калса чиркөөде дагы автомобильден түшпой туруп ишти бүтүрүүгө болот. АКШда автомобиль жалан эле жол жүрүүчү каражат эмес, ээсинин коомдогу ордун көрсөтүүчү символ. Ўй-бүлөнүн  $\frac{1}{5}$  бөлүгүндө машина бар. Америкалыктар дүйнөнүн башка элдерине карагаңда 13 эсे көп жер көрөт.

Эн жогорку өнүгүү АКШдагы материалдык эмес чейрөдөгү өндүрүш менен тейлөө кызматына мүнездүү. ИДПде алардын үлүшү 70%дан ашты. Бул АКШнын постиндустриялык коомго киргенин ачык көрсөтүп турат.

АКШда жогорку окуу жайлардын, өзгөчө Гарвард, Йель, Принстон, Стенфорд университеттеринин алдында түзүлгөн технопарктар жана технополистер көп.

ХХ кылымдын ортосуна чейин жаратылыш – ресурстук, транспорттук, эмгек ресурстарынын толтолушу АКШнын чарбасынын аймактык түзүлүшүнө зор таасирин тийгизген. ИТРдин убагында илимди көп талап кылган факторлор чон маанигээ боло баштады. АКШ чарбасы Европанын чарбасынан экономикалык турмушу чет жакта, океан менен көлдөрдүн жәэктөрингендеги жайгашканы, калктын шаарга толтолушу менен айырмаланат, өлкөнүн өнер жай продукциясынын  $\frac{3}{5}$  бөлүгү үч мегаполисте өндүрүлөт. Экономикалык жактан жакшы өнүккөн башка өлкөлөрдөй эле АКШда да аймактык жактан чон диспропорция бар, мисалы, жакшы өнүккөн райондор начар өнүккөн депрессиядагы райондор менен жанаша орун алган. Өлкөдө ал айырмачылыкты жоюу үчүн региондук саясат жүргүзүлөт. Кээ бир жерлерде ал аракеттер он натыйжа берүүдө, бирок ошого Карабастан депрессиялык райондордо өнүгүү жай жүрүп жатат.


**4. Өнөр жайдын географиясы: табигый-ресурсстук шарты, негизги райондору жана тармактары.** АКШнын табигый-ресурсстук шарты өнөр жайдын өнүгүшүү үчүн эн ынгайлуу. Мисалы, Батыштын экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрүнүн ичинен АКШ табылған көмүрдүн (445 млрд т), нефтинин (3,7 млрд т), жаратылыш газынын (4,7 трлн м<sup>3</sup>), уран, молибден кендеринин, фосфориттин, күкүрттүн, гидроэнергиянын запастары боюнча биринчи орунда.

Кен байлыктар өлкөнүн бардык жеринде тараалган; мисалы, көмүр жана нефть кендери 30 штаттан табылган. Тектоникалык түзүлүшү боюнча АКШнын аймагы эки чон белүккө ажыратылат: чыгышы платформа, батышы

бүктөлүү облусу. Чыгышы отун-энергетикалык, батышы – руда кендери-не бай.

Өлкөдө геологиялык чалғындоо иштери мейкиндик жана «терендиң» боюнча жүрүп, анда нефтинин келечектүү запасынын жарымы Мексика булуунун, Калифорниянын жана Алясканын шельфтеринде жайгашкан-дыбы далилденди. Алясканын жәзкөтеринен, АКШнын жаны өздөштүрүлген районунан, (Прадхо-Бей) нефтинин зор кени табылды (33-сүрөт). Ошого карастаң өлкөнүн нефть чыккан жайларынын бир далайы түгөнүүгө жакын-дап, ресурстарга эн бай аталган өлкөдө өткөн кылымдын 70-жылдарында отун энергетикалык жетишсиздик байкалды. Азыр АКШ өзүнүн керек-төөлөрүнүн жетишпеген жагын импорт менен толуктайт.

АКШнын картасына байкоо жүргүзсөк, анын бардык штаттарында өнер жай тармактарынын баары эле өнүккөн. Алардын ичинен бир-эки штат отун-



33-сүрөт. АКШнын нефть өнер жайы

энергетикалык өнер жайы боюнча өзгөчөлөнүп турат. Мисалы, көмүр 15 штатта казып алынат, бирок, негизги «көмүр шахталары» Кентукки, Батыш Виргиния, Пенсильвания штаттарында, алардын аймагында эң ири көмүр бассейни – Аппалачи орун алган. Кийинки жылдарда Вайоминг штатынын мааниси өсүүдө, анткени ал жерде күкүрту аз көмүрдү ачык жол менен казып алат. Электр энергия бардык эле штаттарда өндүрүлөт, бирок, электр-станцияларынын негизги «топтору» Теннесси жана Вашингтон штаттарында. Алгачкы ГЭСтер өткөн кылымдын 30-жылдарында Теннесси дарыясына курула баштаган, кийин алар ЖЭСтер жана АЭСтер менен толукталган. Вашингтон штатында Колумбия дарыясына жалпы кубаттуулугу 20 млн кВт келген дүйнөдөгү эн ири ГЭСтер курулган, бул жерде нефть өнер жайы дагы өнүккөн. Кара металлургия Түндүк жағында пайда болуп, азыркыга чейин Иллинойс, Индиана, Огайо, Пенсильвания, Мэриленд «металлургиялык» штаттарда өнүккөн. Түстүү металлургия тоолуу штаттарга таандык.

Машина куруу негизинен шаар агломерацияларынын жайгашуусуна байланыштуу. АКШнын үч мегаполиси менен машина куруу борборлору дал келет. Ишканалардын ар түрдүүлүгүне карабай кәэ бир штаттар өзүнүн адистешүүсү менен айырмаланат. Мисалы, автомобиль куруу 26 штаттын 125 шаарында жайгашкан. Бирок, автомобилдин көбү Көл жәэгингеди мегаполисте чыгарылат. Бул жерде негизги «автомобиль штаты» – Мичиган, «автомобиль куруунун борбору – Детройт орун алган. Авиаракета-космос өнер жайы көп эле шаарларда бар, бирок Тынч океандык штаттарда, айрыкча Калифорнияда АКШнын «авиаракета – космостук борбору» – Лос-Анджелес. «Боинг» компаниясынын негизги «вотчинасы» орун алган жана дүйнөдөгү авиалайнерлердин <sup>1/2</sup>ин чыгарган Сиэтл шаарынын да мааниси зор.

Станок куруу негизинен Көл жәэги жана Түндүк-Чыгыш мегаполистеринде, айыл чарба машиналары көл жәэгингеде, кеме куруу Түндүк-Чыгышта, ал эми электроника үч мегаполисте тен өнүккөн. АКШнын өнер жайы дүйнөдөгү эн зор аскер өнер жай комплекси менен тыгыз байланыштуу.

Химия өнер жайы да дүйнөдөгү эн чон тармак, ал ондогон борборлордо топтолгон. Нефть-газ, химия өнер жайлары Мексика булуунун нефть газ бассейндерине ыктаган. Бул жерде 200гә жакын ишкана иштейт. АКШнын «нефть-химия борбору» Хьюстондон орун алган. Текстиль өнер жайы эки кылым бою Түндүк Атлантика штаттарында Жаны Англиядагы Бостон шаарына топтолуп келген. Кийинки жылдарда ал тармак Түштүк Атлантика штаттарына, арзан жумушчу күчү бар, пахта жана жасалма була өндүргөн райондорго жана сатылчу жайларга жакын жайгаша баштады.

АКШнын өнер жайлуу райондору көп, бирок өзгөчөлөнгөн үч району бар. Алар Нью-Йорк, Лос-Анжелес жана Чикаго. АКШнын көпчүлүк өнер жайлуу райондорунун көбү төрт өнер жайлуу алкакка кирет.

Түндүк өнөр жайлуу алкак Атлантика океанынан Миссисипиге чейин созулат, АКШ үчүн анын ролу озгөчө чон. Ал ондогон эски өнөр жайлуу райондорду жана жүздөгөн жаңы өнөр жай борборлору камтыйт. АКШ боюнча анын өндүрүшүү азайып жатса да, бул район дүйнеде эн индустриялуу облус бойdon калууда. Түштүк-Чыгыш өнөр жайлуу алкак кийинки он жылдыкта калыптанса да, эмгекти жана энергияны көп талап кылган продукцияларды чыгарууга, Мексика булунун жээгиндеги өнөр жай алкагы нефти иштетүгө жана нефти-химияга адистешкен. Калифорнияда илимди көп талап кылган тармактар өнүккөн.

**5. Айыл чарбасынын географиясы: табигый шарты, негизги тармактары жана райондору.** АКШнын аймагынын табияты, айыл чарбасы үчүн эн ынгайлуу. Өлкө жер ресурстарына бай, анын ичинде иштетиле турган жерлер, шалбаалар, жайылтар АКШнын  $\frac{1}{2}$  аймагын залейт. Бир аз дөнсөөлүү Борбордук түздүктө айдалган жерлер 80–90% ке жетет. Иштетүгө ылайык-сыз жерлер Аляскада, Кордильера тоолор аймагында жана чөлдердө.

АКШнын агроклиматтык ресурстары да бир кыйла. АКШнын географиялык абалын Европанын географиялык абалы менен салыштырууга болот. Температуралык шарты бардык мээлүүн жана субтропиктик алкактарындағы айыл чарба өсүмдүктөрүн, ал эми Флорида менен Гавайида тропиктик өсүмдүктөрдү өстүрүгө болот. Чыгыш болтугундо ным жетиштүү, батышка каратай ным азайып,  $100^{\circ}$  узундуктан (меридиандык) чыгышты карай айыл чарбасын сугат менен гана жүргүзсө болот. Ошондуктан, сугат жерлердин  $\frac{3}{4}$  болтугү батыш штаттарга туура келет.

Талаачылыктын негизин дан чарбачылыгы түзет. Бардык аянттын  $\frac{2}{3}$  болтугүн дан өсүмдүктөрү залейт. Башкы азық болуучу өсүмдүк – буудай, андан сырткары тоют өсүмдүктөрү (жүгөрү, ак жүгөрү) көп жыйналат. Май чыгуучу өсүмдүктөрдөн соя көп эгиле баштады. Алар тамакка да пайдаланылып (соя майы), малга да тоют болот. Булалуу өсүмдүктөрдөн пахта, XIX кылымда экспортко кетүүчү продукция болгон. Кант чыгаруучу өсүмдүктөрдөн кант кызылча, бал камыш өстүрүлөт. Көп американалыктардын тамак-ашына кирген жашылча жемиш өсүмдүктөрү да арбын айдалат.

Мал чарбачылыгынын негизин сүт жана эт багытындагы бодо мал түзөт. Чочко жана үй күштарын багуу да кенири тараалган. Эт багытындагы балапандарды (бройлерлер) өстүрүү АКШнын айыл чарбасындагы эн индустриялашкан тармак, аларды элэт жердеги өнөр жайдын тармагы десе да болот. Жылына 4 млрд бройлер өстүрүлөт.

АКШнын айыл чарба райондорунда айыл чарбанын тармактарынын бардыгы жакшы өнүккөн, окумуштуулар мындай тармактардын 13үн ажыратышат. Жаратылыш шартынын ар түрдүүлүгү, айыл чарбасынын жогорку товардуулугу, айыл чарба продукцияларын массалык түрдө ташууну тейле-

ген транспорттун жакшы оңугушу жалан эле фермалардын адистешүсүн эмес, бүткүл бир райондун адистешүсүн камсыз кылат Алар АКШнын айыл чарба алкагы деп аталат. Бул Улуу түздүктөрдөгү фермалардын жогорку механизацияланган, миндерген гектар жерлерди эзлеген, «дандын фабрикасы» деп аталган «буудай алкагы»; Борбордук түздүктүн түндүгүндө калыптанган, агроклиматтык шарты эн ынгайлдуу «жүгөрү алкагы» Көл жәэгингидеги жана Түндүк-Чыгыш штаттарда сүт алкагы жайгашкан. Миссисипинин төмөнкү ағымында илгереден бери «пахта алкагы» калыптанган. Мал чарбасы оңүккөн Улуу түздүктөрдүн түштүгүндө жана тоолуу штаттарда ранчолор жайгашкан. Арахис, тамеки, шалы, жашылча, жемиш өстүрүүгө адистешкен райондору да бар.

**6. Транспорттун географиясы: негизги магистралдар жана түйүндөр. Тышкы соодасы.** АКШнын транспортунун негизин көндик жана узундук боюнча кеткен трансконтиненттик магистралдар түзүп, Атлантика океанынын жәэгин Тынч океан менен, түндүктөгү Канаданын чек арасын Мексиканын чек арасы менен бириктирец. Аларга ички суу жолдору да кошулат. Көндик боюнча аккан Ыйык Лаврентий дарыясы менен Улуу көлдер өткөн кылымдын 50-жылдарында терендөтилген суу жолуна айландырылган. Узундук боюнча суу жолу «америкалык Волга» – Миссисипи дарыясы. Транспорттук магистралдар кайчылашкан жерлерде ири транспорт түйүндөрү пайда болгон.

Транспорттук түйүндөрүнүн бир мисалы – Чикаго. Бул жерге ондогон темир жана автомобиль жолдору келип, ар түрдүү жүктөр транспорттун бир түрүнөн экинчи түрүнө которулат. Чикагонун «О-Хайр» деген аэропорту жакында эле дүйнөдөгү эн ири аэропорт болучу. Азыр ал Атланта аэропортунан кийин экинчи орунда турат. Ири транспорт түйүндөрү атлантикалык жана тынч океандык порттордо жана Улуу көлдердүн жәэктөрөндө пайда болгон. Өлкөдө жүзгө жакын порттор бар. Порттор өнер жай комплексинин эн маанилүү жери, ынгайлдуу гавандары көп Атлантиканын жәэктөрөндө түндүк бөлүгүнде жана Мексика булунунда курулган.

Ички рыногуунун сыйымдуулугуна байланыштуу АКШнын экономикасы Европаныкына жана Японияныкына караганда жабыгыраак. Ошондой болсо да тышкы экономикалык байланыштары өлкө учүн чон маанигэ ээ. Тышкы соода сатыктары боюнча АКШ дүйнөдө биринчи орунда. Анын товардык экспортту өнер жай жана айыл чарба продукцияларынан турат. Жалпысынан экспортко өнер жай продукциясынын 15%, анын ичинде металл продукцияларын  $\frac{1}{4}$ -и машиналардын  $\frac{1}{5}$ -и чыгарылат. Айыл чарбасындагы экспорттун  $\frac{1}{2}$  буудай,  $\frac{1}{3}$  соя,  $\frac{1}{5}$  жүгөрү.

АКШ тейлөө кызматын экспорттоо боюнча да биринчи орунда.

АКШнын импорттунда чийки заттар, машина жабдуулары басымдуулук кылат. Баасы боюнча импорт экспорттон көптүк кылат. Ошондуктан соода

балансы пассивдүү. АКШнын тышкы соодасынын географиясын негизинен Канада жана Мексика менен байланыштары аныктайт; андан сырткары Европа өлкөлөрү жана Япония менен да байланыштары зор.

АКШ Батыш өлкөлөрүнө капитал экспорттоочу ири өлкө. Бирок, батыштан жана Япониядан кайра АКШга капиталдын келүүсү да бир кыйла. Ал АКШ чыгарган капиталга тенденция болуп калды. Мына ошондуктан «эки жакка жүргөн көчө» сыйктуу капитал алмашып турат.

**7. Эс алуу жана туризм географиясы: негизги райондору.** Эл аралык туризмдин өнүгүшү боюнча АКШ Европага жетпейт, ошондой болсо да өлкөгө жылына 50 млийдик киши келип, кетет. Өзгөчө Канада менен кошуналык туризм жакшы өнүккон. Эн жакшы өнүккон ички туризм автомобилдик тейлөө менен тыгыз байланышкан.

АКШ эн ири жана ар түрдүү табигый-рекреациялык ресурстарга бай. Алардын негизинде ири табигый-рекреациялык райондор калыптанган. Дениз жәэгинин туризми – Флоридада, Гавайида жана Калифорнияда, тоо туризми – Аскалуу тоолордо жана Көл жәэгиндеги штаттарда жакшы өнүккон.

АКШда 50 улуттук парк бар, аларга жылына 300 млнго жакын турист келет. Эн белгилүүлөрү – Йеллоустон, Йосемит, Секвойя, Глейшер, Колорадонун Чон каньону жана Аппалачидеги Грэйт – Смоуки – Маунтинс.

Улуттук парктар, коруктар жана табият резерваттарынан башка аймактын туристтик-рекреациялык системасы «улуттук мемориал», «улуттук тарыхый парктар», «салгылаштар жүргөн улуттук парктар» деген категорияларды камтыйт.

**8. Айланы чөйрөнү коргоо жана экологиялык проблемалар.** Откөн кылымдын 60–70-жылдарында АКШнын индустрىялашкан жана урбанизацияланган райондору экологиялык кризиске дуушар болгон. Кен байлыктарды ачык казып алуу «чарбага жараксзыз» жерлердин кебейүшүнө, жылуулук энергетиканын кебейүшү кислоталуу жаан-чачындын таралышына, автомобиль транспортуунун дүркүрөп осушу кәэ бир шаарлардын «түтүндүү жерлерге» айланышына алыш келген. Улуу көлдердө органикалык тиричиликтүн түрүнүн саны азая баштады. Америкалык адабиятта Кливленд шаарынын жанында дарыя ерттөнгөн укмуштуу окуя жазылган.

Мындай шартта бир канча федералдык, таза аба, таза суу ж. б. мыйзамдар кабыл алышып, айланы чөйрөнү коргоого каражат көбейтүлгөн. Жаны технологиялар киргизилип, экоиндустрىя күчтөтүлдү. Коомчулук да көп демилге көтөрө баштады. Экологиялык билим жана тарбия берүү жакшырыды. Натыйжада, айланы чөйрөнүн абалы жакшыра баштады. Улуу көлдердө кайрадан балык пайда болуп, Нью-Йорк, Чикаго ж.б. шаарлардын абасы тазара баштады. Бирок, азыркыга чейин экологиялык коопттуу кырдаал түзүлгөн жерлер да бар.

## 2. АКШНЫН макрорайондору

**АКШНЫН макрорайондору: төрт негизги бөлүгү.**

АКШНЫН аймагын кийинки көздерде окумуштуулар төрткө бөлөт: Түндүк-Чыгыш, Ортонку Батыш, Түштүк жана Батыш.

**1. Түндүк-Чыгыш: өлкөнүн «устаканасы».** Түндүк-Чыгыш АКШНЫН чакан аймагы, бирок, эн маанилүү бөлүгү.

1620-жылы Массачусетс болунуна англиялык «Мэйфлауэр» – деген кеме менен биринчи жүргүнчүлөр отурукташууга келип түшкөн. Натыйжада, «Жаны Англия» аттуу АКШНЫН алгачкы өздөштүргөн жери пайды болгон. Ошол тургундардын жалпы аты «янки» деп аталып, ал ат жергилиттүү американалыктардын символу болуп калган. Жаны Англиянын борбору – Бостон жаны жердеги биринчи шаар. Анда эн алгачкы Гарвард университети (1636-ж) уюшулган. Кийин англиялыктар голландыктардан Манхэттен ара-лын сатып алыш, ал жерге шаар куруп, англиянын королунун бир тууганы герцог Йоркскийдин атынан Нью-Йорк деп атаган. Андан кийинчөрөөк Филадельфия шаары түптолуп, 1776-жылы ал шаарда АКШ нын көз каранды замстистигинин Декларациясы жарыяланган.

Узак убакыт бою Түндүк-Чыгыш өз алдынча тез өнүккөн. Буга анын ын-гайлуу экономикалык географиялык абалы, таш көмүр байлыгы, колониялаштыруу өзгөчөлүгү себеп болгон. Ушул жерде өнер жай өрчүп, АКШНЫН өнер жай алкагын түзүп, «улуттун устаканасы» – деген денгээлге жеткен. XX кылымдын экинчи жарымында анын көрсөткүчү томендесө да, ал өлкөнүн эн маанилүү экономикалык району боюнча кала берген. Бул жерде өлкөнүн башкы экономикалык борбору – Нью-Йорк, саясий борбору – Вашингтон орун алган. Экөөнүн аралыгын жүргүнчүлөрдү ташуучу экспресс үч saatta басып етөт.

Нью-Йорк – АКШНЫН эң ири финанссы, өнер жай, транспорт, соода жана маданий борбору. Ал өлкөнүн ИДПсынын  $\frac{1}{10}$ ин берет. Өзгөчө Нью-Йорк АКШНЫН башкы финанссы борбору катары мааниси етө жогору. Анда АКШНЫН эң чоң банктарынын жана камсыздоо компанияларынын башкармалыктары орун алган. Нью-Йорктун финанссы жана соода биржалары АКШДа гана эмес дүйнөгө да белгилүү.

Нью-Йорктун өнер жайында үч тармактын тобу бар. *Биринчиси* – порт-тук функциясы менен байланышкан оор өнер жайдын тармагы. Ал тармактын өнүгүшүү дениз менен алышып келинген чийки заттарга, нефть жана түстүү металлдарга байланыштуу. *Экинчиси* – эмгек ресурстарына жана көркөтөөлөргө таянган, машина куруу, тигүү жана тамак-аш өнер жайы. *Үчүнчүсү* – полиграфия өнер жайы, Нью-Йоркко – «жанылыктын борбору» – деген атакты алыш келген. Нью-Йорк маданияттын жана оюн-зооктун да борбору.

Нью-Йорк Гудзон дарыясынын чатындагы аралдарда жайгашкан, беш белүктөн турат. Эн негизги болгугу – Манхеттен, ал аты окшоп аттуу аралдан орун алган. Манхэттендин сырткы көрүнүшүн асман тиреген имараттар аныктайт, алардын 30унун бийиктиги 200 мден ашат. Мурда, өткон кылымдын 30-жылдарында салынган Эмпайр Стейт Билдинг баарынан бийик болсо, кийин андан бийик Бүткүл дүйнөлүк соода борборунун эки окшоп мунарасы тургузулган (110 кабат, бийиктиги 412 м). Бирок, алар 2001-жылы 11-сентябрда терактын натыйжасында кыйраган.

АКШнын башкы дарбазасы катары иммигранттардын 90%ы Нью-Йорк аркылуу өтөт, ошондуктан шаардын улуттук курамы эн эле ар түрдүү. Нью-Йоркто 177 улуттун өкүлү жашайт, калкынын  $\frac{2}{3}$ си иммигранттар Нью-Йоркто газеталар 15 тилде чыгат.

Вашингтон – 1800-жылдан бери өлкөнүн борбору. Анын негизги функциясы – мыйзамдарды жана өкмөттүн токтомдорун чыгаруу. Вашингтон өлкөнүн башка шаарларынан айырмаланып, европалык шаарларга окшоп кетет. Анда бийик үйлер жок, анткени конгресстин резиденциясы – Капитолийден бийик үй салууга тыюу салынган. Шаардын калкын тейлөөчү өнөр жайдын гана тармактары өнүккөн. Бул ири маданий жана илимий борбор.

Шаар Потомак дарыясынын төмөнкү агымында, 1791-жылы АКШнын биринчи президенти Жорж Вашингтон тарабынан негизделген. Борбор үчүн Мериленд жана Виргиния штаттарынын чегинен, тактап айтканда Түндүк менен Түштүктүн ортосунан 10 x 10 миль жерди тандашкан. Шаар тик бурчтуу план боюнча салынган, Капитолий менен президенттин резиденциясы – Ак үйдүн ортосу кенири авеню менен кошулган.

XIX кылымда «америкалык Рурдун» милдетин аткаруучу Пенсильвания штатынын батыш жагында, Аппалаачтын көмүрүнүн базасында дагы бир өнөр жайлдуу борбор пайда болгон. Кемур кени бар, металлургия өнөр жайы өнүккөн, Огайо дарыясынын жээгинде жайгашкан Питсбург шаары «металлургия борбору» деген атка ээ болгон. Бирок, ал кийинки кездерде начарлап, заводдорунун көбү жабылып, депрессия районуна айланды. Өнөр жайдын башка тармактары жана тейлөө чөйрөсү өнүгө баштады.

**2. Ортонку Батыш ири өнөр жайлдуу жана айыл чарбалуу району.** Ортонку Батыш XIX кылымда өздөштүрүлдү. Өнөр жайы ақырындан Бостон менен Нью-Йорктон батышка карай, Көлдердүн жээгине жыла баштады. Отундун, чийки заттардын бай ресурстарынын жана ынгайлуу экономикалык географиялык абалынын негизинде, Чикаго, Детройт, Кливленд сыйактуу ири өнөр жай борборлору өсүп чыкты. XIX кылымдын экинчи жарымында бул жерде Көл жээгиндеги мегаполис пайда болду.

Чикаго – Ортонку батыштын борбору. 150 жыл мурда негизделген бул шаар американын кубаттуу индустрия символуна, дан менен малдын базарына айланды.

Бул АКШнын финансалык соода жана маданий борбору, эң ири транспорт тоому. Анын агломерациясына ондогон жандоочу шаарлар кирет. Ортонку Батыш жалан көмүргө, темирге бай болбостон, ошондой эн ынгайллу жаратылыш шарты менен өзгөчөлөнет. Мына ошондуктан, Ортонку Батыш «өлкөнүн кампасы» делет. Ал АКШнын аймагынын  $\frac{1}{5}$  бөлүгүн түзсө да айыл чарба продукциясынын  $\frac{1}{2}$ ин берет. Ушул макрорайон АКШнын «сүт алкағын» камтыйт. Сүт, май, сыр бул жерден бүт өлкөгө тарайт. Бул макрорайондун чегинде «жүгөрү алкағы» жайгашып, фермерлер эт багытындағы уй жана чочко багат. Бул аймакта мурдагы прерийди жаздық «буудайдын алкағы» зәлэйт. Учу-кыйрына көз жетпеген жазғы буудай талааларында фермалар жана чакан шаарлар, бетондан тургузулган элеваторлор, андан түштүктө күздүк буудай айдалган талаалар жайгашкан.

**3. Түштүк.** АКШнын түштүгү көп жылдар бою Түндүк-Чыгышка жана Ортонку Батышка Караганда жайыраак өнүгүп келген. Ага кулчулук, плантация чарбасынын үстөмдүк кылышы себеп болгон. Бир жарым кылым бою Түштүк – пахтанын региону болуп келген. Түштүк АКШ өнүккөн макрорайондордун агрардык-чийки заттуу жардамчысы болгон, ал кедейликтин, артта калгандыктын жана расизмдин күчөгөн району катары эste калат.

Кийинки ондогон жылдарда Түштүк кескин өзгөрдү. Ал нефтини, жаратылыш газын өндүрүү, көмүрдү, фосфоритти казып алуу, электростанциялардын кубаттуулугу, нефть-химия комбинаттарынын саны боюнча бириңчи орунга чыкты. Азыр мында кездеме менен тамекинин  $\frac{9}{10}$  бөлүгү чыгарылат. Пахта алкағы кыйла кыскарды, бирок, айыл чарбасы көп тармактуу болуп, ургалдуу өнүгө баштады. Калктын турмуш дөнгөли боюнча Түштүк башка макрорайондордон артта, Миссисипи жана Алабама штаттарында негрлер арбын.

Окумуштуу географтар Түштүктү бир нече бөлүккө ажыратат: Эски Түштүк тамеки плантациялары менен белгилүү, эң бириңчи «Мальборо» сигаретин чыгарган. Бул аймак ошондой эле «бройлер, балапандарды» естүргөн башкы регион. Терен Түштүк – пахта плантациялары менен белгилүү, борбору Атланта шаары, «Күнөстүү штат» – Флоридага, жылына 50 млн туристтер жана эс алуучулар келип, Майами шаарын курорттук борборго айлантыкан. Канаверал түмшүгүнда АКШнын башкы космодрому жайгашкан. Жаны Түштүк (Техас) «нефть лихорадкасынан» кийин АКШнын өнүккөн бай регионуна айланды. Анын борборлору – Даллас менен Хьюстон жаны шаарлары. Бул жерде аэрокосмос өнер жайы өнүгүп жана космоско ракеталарды учурооучу борбор жайгашкан.

**4. Батыш – АКШнын осүп келе жаткан макрорайону.** Батыш – жаны өздөштүрүлгөн жана аянты эн зор макрорайон. Бул жерде эң бийик тоолор, эң терен каньондор, эн зор чөлдөр, эн түшүмдүү өрөөндер орун алган. Бул

аймакка англо-америкалыктардын, испан-америкалыктардын, азия-америкалыктардын жана индейлердин маданиятынын аралашы мүнөздүү, эн чон шаарлар менен такыр киши жашабаган ээн аймактардын айкалышкан жери. Калктын турмуш-тиричилик дөңгөлүү да ушундай ар түрдүү.

Көп жылдар бою Батыштын калкы кен казып алуу жана жайытта мал багуу менен алектенген. Анын тез көтөрүлүшү Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин башталды, ошол мезгилден тартып ал региондун ёсуну башка макрорайондордон алдыда. Ал Алыссы Батыш, Тоолуу Батыш жана Тынч океандык Батыш – деп учко болунет. Алыссы Батыш Улуу түздүктөрдү ээлеп бодомал менен койлор жайылган ранчолордун мекени жана ковбойлордун оюндары родео еткерүлгөн аймак. Тоолуу Батыш аскалуу тоолорду жана чөлдөрдү камтып, көптөгөн кен байлыктары, сугат жерлери, улуттук парктары, кылкы лыжа тебилүүчү курорттору жана кыштыр-жайдыр жүргөн туристтери менен белгилүү. Тынч океандык Батышта дүйнөгө белгилүү «алтын штат» Калифорния орун алган.

Калифорния мамлекет ичиндеги «мамлекет» делет. Чындыгында аяныттоюнча Японияга, калкы тоюнча Канадага барабар. Калифорния АКШнын илимий жана согуш-өнер жай борбору. Калифорнияда 700 чарчы км аянтта жемиш багы бар. АКШдагы Борбордук орөөндөн кийинки негизги айыл чарба району.

Лос-Анджелес – Калифорниин эн чон шаары. Ал испан миссионерлери тарабынан 1781-жылы түтпөлгөн. Алгач айыл чарбасынын аркасы менен өнүккөн, кийин алтындын жана киноматографиянын (Голливуд), нефтинин, ал эми акыркы жылдарда согуш-өнер жай комплексинин, самолёт, ракета, космостук кемелерди куруунун борборуна айланды. Ошондой эле электрондук приборлорду чыгаруу тез арымы менен өнүгүүдө. Өнер жай борбору катары Лос-Анджелес Нью-Йорктон кийинки экинчи, ал эми аймагы тоюнча дүйнөдөгү эн чон шаар. Ал океан жәэктей 100–120 кмге сузулат. Анда бир кабаттуу үйлөр үстөмдүк кылат. Лос-Анджелес агломерациясына 220 калктуу пункт кирип, калктын  $\frac{3}{4}$  болүгү четки шаарларда жашайт.

Сан-Франциско – Калифорниин экинчи маанилүү борбору. Ал АКШнын эн кооз шаарларынын бири болуп эсептелет. Сан-Франциского жакын жерде атактуу Силикон өрөөнү орун алган. Батыштын курамына АКШнын негизги жаны ресурстук аймагы – Аляска жана туризмдин борбору – Гавай кирет.

Аляскада тоо-кен өнер жайы өнүгүп, ага байланыштуу айлана-чейрөнү коргоо иштери тоюнча иш-чаралар көрүлүп жатат, бирок кооптупу экологиялык кырдалды болтурбай коюу зор маселеге айланды.

### § 33. Канада

**1. Жалпы маалыматтар.** Канада – аймагынын аяты боюнча Россиядан кийинки экинчи орундагы өлкө. Аймагы Түндүктөн түштүктүү карай 4600 км<sup>2</sup>ге, батыштан чыгышка карай 5100 км<sup>2</sup>ге созулат. Канада түндүгүнөн Түндүк Муз, батышынан Тынч, чыгышынан Атлантика океандары менен чулганат, анын дениз жәэктериинин жалпы узундугу 250 мин км. Канада-нын экономикалык, географиялык абалы АКШ менен эн узун чек арасы жана Атлантика, Тынч океандарына эркин чыгуусу менен өзгөчөлөнөт.

1867-жылы Канада Британия империясынын алгачкы доминиону болгон. Азыр мамлекеттик түзүлүшү боюнча толук эгемендүү өлкө. Бирок, Канада Британия ынтымакташтыгына кирген өлкө болгондуктан, Улуу Британия королевасы премьер-министрдин сунушу менен генерал-губернаторду дайындаит. Канада федерация мамлекети, анын курамында он провинция, эки эркин аймак, 1999-жылы үчүнчү аймак, эскимостор жашаган Новкаут кошулду.

Канаданын калкы 32,1 млн (2005). Көп убакыт бою, колониялаштыруу мезгилинде калкы эки эсеге гана есken. Кийинки жылдарда иммиграциянын эсебинен Канаданын калкынын есүшүнүн  $\frac{1}{3}$  толукталган.

Канадада тарыхий эки улут калыштанган: англо-канадалыктар, француз-канадалыктар. Алардын ез ара мамилелери катуу карама-каршылыктар менен коштолот. Аборигендер (эскимостор) 1 млнго жакын. Канада калкынын жыштыгы боюнча, дүйнөдөгү эн арттагы өлкөлердүн катарында ( $1 \text{ км}^2$  жерге 3 киши туура келет). Канада – жогору урбанизацияланган өлкө, чон шаарлары: Торонто, Монреаль, Ванкувер; борбору – Оттава администрациялык милдетти аткарат.

**2. Чарбасы.** Канада-өнүгүүнүн постиндустрияллуу стадиясына жеткен базар экономикалуу өнүккөн өлкө. Ал Батыш өлкөлөрүнүн «чон жетисинин» мучесү. ИДПНЫН киши башына бөлүнушу боюнча дүйнөдө алдынкы он өлкөнүн ичинде. Ошону менен биргэ дүйнөлүк чарбада жана эмгектин эл аралык географиялык бөлүштүрүлүшүндө анын езүнүн өзгөчүлүгү бар. Анын эл аралык адистешүүсү төрт тармакка бөлүнет.

Биринчиси – тоо-кен өнер жайы, Канаданын минералдык ресурстары аны дүйнөдөгү «улуу тоо-кен өнер жайллуу державага» айландырды. Мисалы, Канада уран, кобальт, калий түздарын жана асбести казып алуу боюнча биринчи, цинк рудасы жана күкүрт боюнча экинчи, жаратылыш газы жана платиноиддер боюнча үчүнчү, жез рудасы жана алтын боюнча төртүнчү, коргошун боюнча бешинчи орунда турат.

Нефть, газ өнер жайы да жетектөөчү ролду ээлейт.

Экинчиден, түстүү металлургия базалык иштетүүчү өнер жайга кирет. Бул жерде Канада езүнүн чийки заттарынан - никель, жез, цинк, коргошун, алышып келинген чийки заттан алюминий эритип алат.

Үчүнчүдөн, токойдуң зор запасынын негизинде еңүккөн жыгач иштетүү жана целлюлоза – кагаз енер жайлары, тактай жана кагаз чыгаруу боюнча дүйнөгө белгилүү.

Тертүнчүдөн, айыл чарба жана тамак-аш продукциясын чыгаруу енер жайы. Канада буудай өндүрүүгө адистешкен, ошондой эле май жана мөмө өсүмдүктөрүнүн продукциясын чыгарат.

**3. Ички айырмачылыктар.** Канаданын ички айырмачылыктары кескин өзгөчөлөнүп турат. Негизги калкы жана чарбасы АКШ менен чектешкен салыштырмалуу кууш тилкеде (туурасы 200–300 км) орун алган. Ал жерде калктын жыштыгы 1 км<sup>2</sup> жерге 10ден 50ге чейин. Бул жеринде негизги экономикалык райондору жайгашкан: 1) Борбордук райондо (Онтарио жана Квебектин түштүгү) өлкөнүн негизги шаарлары менен енер жай борборлору орун алган. 2) Талаа белгүү (Монитоба, Саскачеван, жана Альберт провинциялары) дан жана мал чарбачылыгы менен ири тоо кен енер жайларуу регион. 3) Тынч океандык регион (Британиялык Колумбия провинциясы) – өлкөнүн «токой цехи». 4) Атлантика белгүүнө – социалдык-экономикалык инүүгүшү жагынан артта калган төрт провинция кирет.

Канаданын түндүк жагы болжол менен өлкөнүн  $\frac{2}{5}$  белгүүн ээлеген 100–200 км<sup>2</sup> жерге 1 кишиден туура келген, калк аз отурукташкан аймак. Түндүк Канадага аралча тибинде өздөштүрүлген аймактар мүнездүү. Аралчалар кен казып алынуучу жана ири ГЭС курулган жерлерде жайгашкан.

**Негизги тыянактар.** АКШнын үлүшү дүйнөлүк чарбада кийинки көздөрдө томондогонуну карабай, ал бүгүн да экономикалык жагынан эң жогору инүүккөн өлкө боюнча кала берүүдө. Канада экөө биригип, дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикалык региондун бирин түзөт.

### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1) АКШнын аймагында беш saat алкагы бар (батыштан чыгышка кайрай). Өлкөнүн бир четинен экинчи четине самолёт менен 5–5,5 saatta жетет.

2) АКШнын федерациялык түзүлүшү 1776-жылы көз карандысыздыкты алгандан кийинки желегинде корсетүлген. Желектин жогорку сол жагында көк тик бурчтук, анын ичинде ак түстөгү беш бурчтуу жылдыздар, штаттардын санына жарааша өзгөрүп турат. 50-жылдыз 1959-жылы, Гавайи аралдарына «штат» деген статус берилгенден кийин тартылды. Желектин калган белгүү 13 ак жана кызыл тилкелерге белүнгөн, бул биринчи мамлекет болуп бириккен 13 штаттын символу.

3) Штаттардын символикасы алардын тарыхы же жаратылыш өзгөчөлүктөрү менен байланыштуу. Нью-Йорк штатын «империялык штат» – деп аташат, анткени ал биринчи мамлекет болуп уюшулганда эн чон штат болгон; анын символу алма, себеби ошол убакта жемиш-бактуу штат болгон. Дэлавэр штатын «биринчи штат» дешет, анткени ал штат Конститу-

цияны биринчи ратификациялаган. Субтропиктик Флориданы «күнөстүү штат», Калифорнияны XIX кылымда алтын табылганы үчүн «алтын штаты», Аризонаны «Чон каньондуу штат», Мени - «кызыл карагайдын штаты», Канзасты «күнкараманын штаты», Миссисипини - «магнолиянын штаты» дешет. Андан башка ар бир штаттын озунун урааны, ыры, дарагы, гулү, күшү бар.

4) Европалыктар менен кошо шаарлардын аттары да «эмиграцияга» катышкан. АКШнын азыркы кездеги картасынан Афины, Кембридж, Оксфорд аттуу калктуу пункттардан - 13тү, Берлинден - 9дү, Варшавадан - 8ди, Париж, Лиссабон, Москвадан 7ни, Неапольдун - 6ни, Римден - 5ти, Мадрид менен Лондондун - 4тү тапса болот.

5) «Африка-америкалыктар» көпчүлүкү түзгөн шаарларга Вашингтон, Детройт, Балтимор, Филадельфия жана Нью-Йорк кирет. Эгерде актарга кирбекен эл кошо эсептесе Нью-Йоркто - 61%, Жаны Орлеанда - 68%, Атлантада - 70%, Вашингтондо - 73%, Детройтто-84%, Майамиде - 91% түстүү калк жашайт.

6) АКШда 260 ар кандай чиркеөлөр катталган, алардын 86сынын ар биринде 50 миңдай сыйынуучулары бар. Америкалыктардын диндик курамы алардын түпкү келген жагы менен байланыштуу. Мисалы, Италия, Испания, Польшадан баргандар - католиктер, Улуу Британия, Скандинавиядан баргандар - протестанттар, Россия менен Грециядан баргандар - православиелер.

7) 1900-жылы ар бир американык бир жылда 698 км жол басчу (негизинен ўйнон ишке чейин). Откөн кылымдын 80-жылдарында ал жол 27,5 эсе көбөйгөн (19,2 мин км); Батыш Европада ал көрсөткүч 1,5-2 эсеге аз.

8) Нефть кени Аляскада Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин табылган, бирок, алар салыштырмалуу чакан көндер болгон. 1960-жылдарда издөөлөр кайра башталып, өлчөмү буюнча уникалдуу, запасы 2 млрд т га жеткен Прадхо-Бей кени табылган. Ал Бофорт денизинин жээгинде, Барроу тумшугунан 300 км түштүк-чыгышта, туболук тоң тараган зонада орун алган. 1970-жылдарда узундугу 1288 км келген нефть кууру куруулуп, Прадхо-Бейди Алясканын түштүк жээгиндеги Валдиз порту менен туташтырган.

9) 1896-жылы Детройттун жанындагы Дирборн шаарынан өз алдынча үйрөнчүк механик Генри Форд автомобиль жасап, сыноодон откөргөн. Кийин ал автомобильди сериялап чыгарып, аны «Лиззинин калдырканы» деген ат менен таратпа баштаган. Ошондок бери «Форд мотор компани» дүйнөдө эн ири ТНКГа айланып, анын заводдорунда 0,5 млн адам эмгектенип, продукция дүйнө буюнча тараган. Фордун компаниясынын штаб квартирасы азыркыга чейин Дирборнда жайгашкан.

10) АКШнын жашылча жана момө-жемиш өстүргөн башкы району - Калифорния, аны жылдын 350 күнү ачык күндер тийген өлкө - деп бекеринен айтпайт. Калифорния лимондун дүйнөлүк жыйымынын  $\frac{1}{2}$ ин, апельсиндин  $\frac{1}{3}$ ин берет. АКШ дагы жүзүмдүн  $\frac{9}{10}$ ун, шабдаалынын, алмурттун, кайналынын жана помидордун  $\frac{1}{2}$ ин, момө-жемиш жана жашылча консервалардын  $\frac{1}{3}$ ин даярдайт.

11) 900 млрд доллардык американалық капиталдын  $\frac{1}{2}$ -и Батыш Европа-га (биринчи кезекте Улуу Британия, Германия, Франция, Нидерландия жана Швейцарияга) туура келет. Экинчи орунда Латын Америкасынын ол科尔ору, учунчү - АТР ол科尔ору. Американын экономикасына киргизген капиталынын олчому боюнча биринчи орунда Япония, андан кийин Улуу Британия, Германия, Канада турат.

12) Улуттук тарыхый парктардын мисалдары Бостон жана Филадельфия шаарларынын эски тарыхый болуктору, Аляскадагы Клондейк, улуттук мемориалдарга мисалдар - Вашингтон шаарынын борборундагы Вашингтондун, Линкольндун, Джферсондун мемориалдары, салтылаш талаалардын мисалдары - 1861-1865-жылдардагы түндүктөгүлөр менен түштүктөгүлөрдүн Граждандык согушу учурундагы салтылашы. Лос-Анджелесте жүргүнчүлөрдү ташый турган транспорттун түрү жалан гана женил машина. Эгерде Лос-Анджелестеги 5 млн машинаны катар тизсе, анын узуудугу Лос-Анджелестен Нью-Йоркко чейин жетмек. Автомобилге шаардын аянтынын жарымы ыйтарылган. Бирок, кургакчыл климаттын шартында автомобилдерден чыккан газ фотохимиялык түтүндү пайда кылат. Америкалык астронавттар космостон бол шаар каралжын түстө болуп корунгөнүн бир нече жолу айтышкан.

13) АКШда онор жай жана тиричилик таштандылары чон көйгөйлүү маселе. Өлкөде жылына 65 млрд  $m^3$  ичимдиктин металл идиши, 30 млрд. бетөлкө, 65 млрд т кагаз, 100 млн. автопокрышка, 5 млн эски автомашина, 7,5 млн эски телевизор ыргытылыш, шаарлардын четинде зор таштанды үймөктөрүн пайда кылат.

14) Америкалык газеталар көлөмдүүлүгү менен айырмаланат. Күн саяны чыгуучу чакан шаар газеталары 3-4 секциядан турат (саясат, бизнес, спорт, оюн-зоок ж. б.), ал бир секция 20 тилкени түзөт. Чон шаарларда 80-120 тилкеге чейин жетип, жекшембى күндөрү андан да көп көлем менен чыгат. Рекламалары менен мындаи газета 2-3 кг салмакка чейин жетет.

15) Нью-Йоркто 400 сүрөт галереясы, 200 китепкана, ондогон концерттик залдар бар. Эн башкы коче Бродвейде (которгондо «кенеси жол») 40 театр орун алган.

16) 2001-жылы кыйраган Эмпайр Стейт Билдингдин ичинде 25 мин кызметтүк оруу болгон. Бүткүл дүйнөлүк соода борборуну эки мунарасында 65 мин кызметтүк оруу болгон; ал күнүгө 80 мин кишини кабыл алууга эсептелген. Имараттын 44 мин терезеси болгон, 100-го жакын лифт көз ачып жумганча каалаган кабатка келгендерди жана иштеген кишилерди жеткирчү. Эшикте жаан жаап турса анын үстүнкү кабаттарында күн ачык болуп туруучу.

17) Нью-Йоркто пуэрторикалыктар Сан-Хуандагыдан, ирландыктар Дублиндегиден, еврейлер Тель-Авивдегиден көп. Негрлердин саны боюнча Нью-Йорк АКШнын шаарларынын ичинен биричи орунда, Манхэттендин түндүк жагында 110-жана 155-көчөлөрдүн ортосунда эн ири негрлердин району - Гарлем орун алган.

18) АКШнын президенттинин резиденциясы – Ак үй шаардагы эн эски, 1792-жылы салынган имарат. 1812–1814-жылдардагы англіс-америкалык согуштун учурunda англіялық десант Вашингтонду басып алганда бул президенттін резиденциясы жапа чеккен. Кайра калыбына көлтирилгенден кийин аны ак сыр менен сырдашкан. Ошондан кийин ал Ак үй деп аталып калган.

19) Мексика булуунуда азыр 700гә жакын нефть жана газ көндери ачылган. Бул жерде 20 миндей нефть жана газ скважиналары бургуланған. Алар бири-бири жана жәэк менен татаал нефть, газ куурлары аркылуу туташтырылған. Ар бир платформада 15–50 киши эки жумалык вахта менен иштейт.

20) Атланта шаарынын тургуну, мурдагы бир аптекарь XIX күлгімдін аяғында кока-кола сусундугун тапкандығы менен белгилүү болгон. Бул еркүндең жатқан корпорациянын штаб-квартирасы азыр да ушул шаарда. Кийинки мезгілдерде Атланта небоскрёбдордүн, көптөгөн конгресстердин жана фестивалдардын шаары болуп калды. 1996-жылы бул жерде XXVI жайкы олимпиадалық оюн өткөрүлдү. Атлантанын аэропорту жүргүнчүлөрдүү саны бөекчөң дүйнөндө бириңчи орунду зәлэйт.

21) Тоолуу штаттардын бири – Невада «атомдук» полигону менен дүйнеге таанымал, ошондой эле «дүйнөлүк оюн-зоок борбору» – Лас-Вегас шаары менен белгилүү. Бул жакка жараптар жаңынан үйлөнүү жана ажырашуу жол-жобосу башка штаттарга карагаңда эн жөнөкөйлөтүлгөндүгү учүн келишет (ошого жарапша Невада штатында 1000 кишиге туура келген үйлонуу, калган штаттарга караганда 20 эсеге, ажырашуу 4–5 эсеге көп). Жылына Лас-Вегаска бүткүл Америкадан 10–15 млн киши келет. Силикон ороону өткөн күлгімдін 60-жылдарында атактуу Стенфорд университети аркылуу өзүнүн атын алган. Бул жерде 2 мингеге жакын электрондук эсептөөчү машиналарды чыгары турган фирмалар бар, аларда иштеген кишилердин саны 200 мингеге жетет. Ошондуктан бардык комплекстер Силикондук же Кремнийлик деп аталып калган («Силикон велли»).

22) 1989-жылдын башында Алясканын жәэгінен американалык супертанкер «Валдиз» рифке капиталып, корпусунун тешилген жеринен океанга нефть куюлуп, 800 чарчы км суунун бетин нефть кантап калган. Бул АКШ дагы эн зор экологиялык катастрофа болгон.

23) Нунаутынан (ескимостордун тилинде «Биздин жер») аймагы Түндүк-Батыштын аймагынан болунғон жана анын аянты 2 млн км<sup>2</sup>ге жетет же Канаданын аянтынын  $\frac{1}{6}$ -ин түзөт. Бул жерде 25 мин киши жашайт. Демек, калктын жыштыгы 100 км<sup>2</sup> жерге 1 кишиден туура келет.

24) 1867-жылы Канада доминиону үшүшүлганды аның негизин эки чон колония, англіс тилдүү Онтарио жана француз тилдүү Квебек түзөн. Борбордун ролуна үч шаар – Торонто, Монреаль жана Квебек талапкер болгон. Англиянын королевасы Виктория компромисстик чечим кабыл алдып, эки провинциянын чегиндеги аңча чон эмес Оттава – калктуу пункттүн борбору деп буйрук чыгарған.

25) Жыгач даярдоо киши башына туура келген көрсөткүч боюнча (жылына 6–7 м<sup>3</sup>) Канада дүйнедө биринчи орунда. Өлкөдө 1,5 мин тактай тилүүч заводдор бар, алардын көбүнчлигийн 90% Канада. Канадада дүйнедө эн чон целлюлоза – кагаз комбинаты иштейт. Бул елко чөт элдик дүйнедөгү газетага көркөтүлүчү кагаздын 40%ны чыгарып, анын 60%ны АКШга экспорттойт. АКШдагы газеталардын көбүнчлигийн 60%ны АКШга экспорттойт. АКШдагы газеталардын көбүнчлигийн 60%ны АКШга экспорттойт.



### Билимге жана билгичтинке ээ болуу блогу (тапшырмалар)

1. Окуу китебиндеги тексттерге жана атластагы карталарга таянып АКШнын экономикалык географиялык абалына мунөздөмө бергиле. Чын эле ал ыңгайлуубу? Силер эмне учун андай ойлойсунар? Өлкөнүн экономикалык географиялык абалын мунөздөй турган типтүү планды колдонгула.
  2. Окуу китебиндеги тексттерди жана атластагы карталарды пайдаланып, АКШнын ири шаар агломерацияларына жана мегаполистерине мунөздөмө бергиле. Үч мегаполистин аймагынын аянын жана калкын аянын тапкыра. «АКШнын штаттары жана шаарлары» деген кроссворд түзгүлө.
  3. Окуу китебиндеги текстке, атластын карталарына жана «Тиркемедеги» таблицаларга таянып, АКШнын өнер жай жана айыл чарбасынын дүйнөлүк чарбадагы үлүшүн көргөзгөн тегерек диаграмма түзгүлө. Аларды талдагыла.
  4. Окуу китебиндеги текстти жана атластагы АКШнын минералдык ресурстарынын картасын пайдаланып, минералдык ресурстар анын көп тармактуу өнер жайынын онүүшүнө шарт түзгөндүгүн далилдегиле. «Чыгыштын башкы байлыгы – казылып алтынуучу отун, батыштыкы – руда көндөрү» деген сөздөрдү сүрөттөгүлө. Өлкөнүн өнер жайынын онүүшүнө шарттарын мунөздөө жөнүндөгү типтүү планды колдонгула. АКШнын көмүр, нефть, жаратылыш газы жана темир рудаларынын запасы жана казып алуунун өлчөмү (жылына) жөнүндөгү маалыматтарды алыш, көмүрдүн, нефтинин, жаратылыш газынын жана темир рудасынын дүйнөлүк запасына карата алардын үлүшүн, ошондой эле канча жылга жетээрин аяспеп чыккыла.
  5. АКШнын нефть казып алуучу беш штатын аныктап, кайсы штатында нефть дениздин шельфинен өндүрүп алтынарын аныктагыла.
  6. Сүрөттү карап АКШ темир рудасын кайсы жактан ташып келээрин айткыла. Эмне учун андай? АКШнын экономикалык картасын карап, атластагы дүйнөлүк машина куруунун картасын алыш, окуу китебинин машина куруу жөнүндөгү маалыматтарын тактап, ошол боюнча машина куруунун эн чон борборлорун аныктагыла.
- Ошол эле карталар боюнча деңгөнинерге «АКШнын машина куруу өнер жайынын түзүлүшү жана башкы борборлору» деген конспект-справочник түзгүлө.

7. Окуу китебинин тексттин, сүрөттерүн жана атластагы АКШнын экономикалык картасын пайдаланып, дептеринерге төмөнкүдөй «АКШнын өнер жай алкактары» деген таблица түрүндө конспект-справочник түзгүлө.

Алкактын аты	Өнер жайдын жетектөөчү тармагы	Башкы борборлору

8. Окуу китебиндеги тексттин жана атластын карталарын пайдаланып, АКШнын макрорайондорунун бирине кыскача (өзүнөрдүн тандоонор боюнча) мүнездөмө бергиле.
9. Окуу китебиндеги тексттин, «Тиркемедеги» таблицаларды жана сүрөттердү карап чыгып, Канадага тиешелүү жерлерин көчүрүп алгыла. Канаданын атластагы картасын пайдаланып, ошол материалдар менен өлкөнүн социалдык-экономикалык мүнездөмөсүн толуктагыла.
10. 1. (Дептер менен иштөө). 10-теманын материалдарын пайдаланып, АКШ менен Канаданын калкынын жана чарбасынын негизги типологиялык белгилерин атагыла. Аларды төмөндөгүдөй таблица менен көрсөткүлө.

Өлкөлөр	Калктын жаңыруу тиби	Калктын улуттук курамы	Урбанизациянын курамы	Чарбанын өнүгүү денгээли	Чарбанын тармактык денгээли тузулуши	Чарбанын аймактык түзүлүшү
АКШ Канада						

2. Түндүк Американын контур картасына түшүргүлө: 1) эн чон шаарларын; 2) негизги порт шаарларын; 3) трансконтиненттик темир жолдорун. Өзүнөрдүн каалоонор боюнча бул тизмени узартсанар болот.
3. Бул теманы окугандада кандай тематикалык карталарды пайдаланганынарды аныктагыла. Кайсы карта силер үчүн жаны болду?
4. Окуу китебиндеги тексттер жана сүрөттер боюнча американалык шаарлардын борбордук болугүнө мүнездомо бергиле.



Өзүн-өзү жана бири-бирии текшерүү блогу

#### Төмөндөгү суроолорго түшүндүрмө бергиле

1. АКШнын Түндүк-Чыгышы «улуттун устаканасы» – деген наамды алганын. АКШ менен Канаданын оор өнер жайлары Улуу көлдердүн тегерегинде жайгашканын.

АКШнын алюминий заводдорунун Теннеси жана Колумбия дарыяларынын жээгинде жайгашканын.

АКШ менен Канаданын айыл чарбасынын чыгыштан батышты карай адистешүүсүнүн озгорушун.

Флорида, Калифорния жана Гавайиге туристтердин көп келишин.

АКШ менен Канадада кийинки жылдарда Түндүктү өздөштүрүүгө кызыгуу күч алганын. **Кийинки айтылгаандарга силер макулусунары?**

2. Мегаполис «Босваш» – АКШнын эн чон урбанизациялаланган зонасыбы?
3. Кийинки жылдарда Аляска АКШнын маанилүү нефть казып алуучу району болдуубу?
4. АКШ менен Канадада айыл чарбанын фермердик тиби тараалганбы?
5. АКШнын транспорттук системасы Чет элдик Европанын транспорттук системасына оқшошобу?
6. Быйык Лаврентий дарыясы Улуу көлдөрдү Нью-Йорк менен байланыштырабы?
7. Атлантада дүйнөдөгү эн чон аэропорт барбы?
8. Канаданын калкы АКШнын калкынын <sup>1/2</sup>не барабарбы?
9. АКШнын Түштүгү менен Батышынын индустриялуу тез онүгүшүнүн себеби эмне?
10. АКШнын экономикасы нефть жана темир рудасын, чийки заттарды жана башка отунду импорттоого көз карандыбы?

**Теменикү ташырмаларды практика жүзүнде аткарғыла**

1. Картадан АКШнын шаарларын таап, эсинерде калганын чыгыштан батышты карай контур картага түшүрө аласынарыбы?
2. АКШнын «сүт», «жүгөрү», «буудай», «апельсин», «ананас», «алма», «пахта» штаттарын атагыла.
3. Контурдук картага Жаны Англияны, Ыраакы Батышты жана Калифорнияны түшүргүлө?
4. АКШдагы түстүү металлдардын негизги көндерин атагыла.
5. Минералдык чийки заттардын кайсы түрү боюнча Канада биринчи орунда?

**Темондогу суроолорго окуу китебинин текстин жана карталарды пайдаланып, жооп бергиле**

1. Кайсы трансконтиненттик темир жол аркылуу АКШ менен Канаданы көндик боюнча кесип етүүгө болот?
2. АКШнын Түндүк-Чыгышынын онүгүшүнө кандай жаратылыштык, социалдык-экономикалык жана тарыхый себептер шарт түздү?

**Элестетиштүү ой жүгүрткүле**

1. АКШнын же Канаданын бир шаарына бардынар дейли. Аны сүрөттөп жазып көргүлөчү.
2. АКШнын онор жайы менен тааныштынар келсе, кайсы шаарларга баруу керек? 1) авиазаводду көрүү учун; 2) электрондук жабдууларды чыгарган

- ири ишканаларды көрүү үчүн; 3) автомобиль заводун көрүү үчүн; 4) нефть-химия комбинатын көрүү үчүн; 5) кара металлургия комбинатын көрүү үчүн.
3. Силерде мүмкүнчүлүк пайда болсо, 1) ири мал өстүрүүчү ранчодо иштеөгө, 2) тамеки плантациясында иштеөгө, 3) тактай тилүүчү заводдо иштеөгө, анда АКШнын кайсы штатына же Канаданын кайсы провинциясына баруу керек болоор але.

**Кийинки сүйлемдердөгү түшүн калған сөздөрдү ордуна койгула:**

1. АКШ нын экономикалык борбору ..... менен кийинки мезгилде төңтиллашкан шаар.
2. Ортонку Батыштын аймагы жана Түндүк Американын ..... эки башкы суу жолдоруна чыгат.
3. АКШнын Түштүгүнүн негизги айыл чарба өсүмдүктөрү.
4. Канаданын ..... провинциясынын калкы негизинен французча сүйлөшөт.

**10-теманын суроолорунун ачыкчы**

**Эмисси эстен калуу керек?**

1. Түндүк Американын саясий картасын жана калкын (7-класстын географиясы).
2. Түндүк Американын физикалык-географиялык абалын, рельефин, пайдалуу көндерин, климатын, сууларын, топурагын жана өсүмдүктөрүн (7-класстын географиясы).
3. Түндүк Американын XIX кылымдын аягы XX кылымдын башындагы өнүгүү тарыхын (8-9-класстардын тарыхы).
4. Ушул окуу китебинин 1-бөлүмүнүн материалдарын.
5. «Корук», «фермер» деген терминдерди.

**Эмисси оздоштуруү керек?**

**10-теманын негизги идеаларын**

1. Советтер Союзунун таркашына байланыштуу дүйнөлүк саясатта жана экономикада АКШнын ролу ёсту.
2. Россия менен отмо экономикадагы өлкөлөрдүн АКШ менен болгон мамилеси – эл аралык стабилдешүүнүн маанилүү фактору болуп калды жана саясий кырдаалды жакшыртты.

**10-теманын негизги түшүнүктөрүн**

1. АКШнын жаратылыш ресурстарынын жана калкынын географиясы, экономикалык-географиялык абалынын мүнөздүү белгилери.
2. АКШнын чарбасынын жалпы мүнөздөмөсү.
3. АКШнын онөр жайынын, айыл чарбасынын, транспортунун негизги белгилери, башкы онөр жай жана айыл чарба райондору.
4. АКШны макрорайондоштуруу жана макрорайондорунун келбети.
5. Канаданын экономикалык-географиялык мүнөздөмөсү.
6. Теманын негизги сөздөрү: шаарлардын түндүк американалык тиби; улуттук дүн продукт; Стадиялык адистешүү; транспорт тармагынын түндүк американалык тиби.

лык тиби; өнөр жай алкагы; айыл чарба алкагы; аймакты өздөштүрүүнүн очоктору.

### Эмнени аткаруу көрөк?

- Шаар агломерацияларына жана мегаполистерге мүнөздөмө бере алуу.
- Өлкөнүн өнөр жай тармактарына мүнөздөмө берүү.
- Өлкөгө экономикалык-географиялык мүнөздөмө бере алуу.
- Өлкөгө жазуу жүзүндө экономикалык-географиялык мүнөздөмө берүү.

### Оз алдынча даярдануу учүн көңөштер

#### 1. Өлкөнүн (райондун) өнөр жай тармагына мүнөздөмө берүүнүн планы

- Тармактын мааниси жана продукциясынын өлчөмү.
- Тармактын өнүгүшүндө жаратылыш шартынын ролу. Тармактын түзүлүшү.
- Тармактын жайгашуусун дагы негизги факторлор, тармактык өнөр жайлдуу райондордун географиясы жана башкы белгилери.
- Тармактын экспортко же импортко көз карандылыгы.
- Жалпы тыянак, тармактын келечеги.

#### 2. Өзүнчө бир өлкөнү мүнөздөөнүн планы

- Экономикалык-географиялык абалынын негизги белгилери.
- Жаратылыш шартына жана ресурстарына чарбалык жактан баа берүү.
- Калкынын жаныруусу, түзүлүшү жана жайгашуусу.
- Чарбасына жалпы мүнөздөмө.
- Өнөр жайынын жайгашуусунун негизги белгилери.
- Айыл чарбасынын жайгашуусунун негизги белгилери.
- Транспорттун географиясынын негизги белгилери.
- Башкы экономикалык райондору.
- Тышкы экономикалык байланыштардын географиясы жана ролу.
- Жалпы тыянак, өнүгүү келечеги.

## ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ, АВСТРАЛИЯ

Түштүк Америка материк катары 7-класстын географиясынан окулган. Экономикалык жана социалдык географияда материктін чегинде гана змес, колониялаштыруунун өзгөчөлүгүнө жана роман тилинин тарапалышына жараша «Латын Америкасы» дөп болунғон. Латын Америкасынын элдери XVI–XVII кылымдарда Испания менен Португалия тарабынан басып алынып, XIX кылымдын башында боштондукка чыккан. Азыр Латын Америкасынын аймагында 33 әгемендүү мамлекет жайгашкан, 13 аймак ар кайсы мамлекеттерге көз каранды. Региондун аймагынын аяны 21 млн км<sup>2</sup>, калкы 543 млн киши (2003).

Латын Америкасасы бир нече субрегионго болунғот: Ортоңку Америка (Мексика, Борбордук Америка жана Вест-Индия); Анд өлкөлөрү (Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили); Ла-Плата дарыясынын ала-бындағы өлкөлөр (Парагвай, Уругвай, Аргентина). Субрегиондун катарына кәэде Бразилия да кирип кетет.

### § 34. Латын Америкасынын жалпы мүнездөмөсү

**1. Географиялык абалы, аймагы, чек аралары. Ички айырмачылыктары.**  
**Мамлекеттік түзүлүштөрү.** Латын Америкасынын аймагы түндүктөн түштүктү карай 13 мин кмге, эн жазы жеринде батыштан чыгышты карай 5 мин кмге созулат. Өлкөлөрүн эн зор (Бразилия), чон жана орто чондуктагы (Мексика жана Түштүк Американын көп өлкөлөрү), салыштырмалуу анча чон змес (Борбордук Американын өлкөлөрү жана Куба) жана чакан өлкөлөргө (Вест-Индия өлкөлөрү) бөлүп, алардын материктеги чек аралары тоо қырлары жана дарыялар аркылуу етот.

Латын Америкасынын экономикалык-географиялык абалы АКШГа жакындығы жана башка чон региондордан алыстыгы менен аныкталат. Бирок, бул алыстык дениз жолдорунун көбү Панама каналы аркылуу өткөндүктөн кийла женилдейт. Боливия менен Парагвайдан башка өлкөлөрдүн океанга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар же аралдарда жайгашкан. Мисалы, Куба – эн чон аралда жайгашкан, аймагынын узундугу 1250 кмге созулган өлкө. Ал американлык «Жер ортолук дениз» болгон Карип денизи менен Мексика булуунун чегинде жайгашкан. Өлкөнүн гербидеги ачык, 1492-жылы Х. Колумб ачкан жылдан тартып, ал арал Жаны Дүйнөнүн ачыкчы болгондугун белгилеп турат.

Латын Америкасынын өлкөлөрү көбүнчө президенттик республикалар, кәэ бири Улуу Британия ынтымактыгына мүчө, калгандары АКШнын, Улуу Британиянын, Нидерландиянын ээлил кылган жерлері жана Франциянын алыссы дениздик департаменти.

**2. Жаратылыш шарттары жана ресурстары.** Латын Америкасынын кен байлыгы жана алардын ар түрдүлүгү аймагынын геологиялык жана тектоникалык түзүлүштерүне байланыштуу. Түштүк Америка платформасынын кристаллдык фундаменти жана Кордильера менен Анд бүктөлүлөрүнө байланышкан кара жана түстүү металл рудалары, өзгөчө темир рудасы, литий, молибден, жез, никель, калай, ошондой эле испандык конкистадорлордуу кызыктырган алтын жана күмүш кен байлыктары кенири тараалган. Тектоникалык бүктөлүлөрдүн этегинде ойдундарда нефть жана газ көндөри жайгашкан. Мисалы, эн зор нефть, газ көндөри Венесуэлада жана Мексикада. Венесуэладагы нефть кенири Маракайбо, Кариб денизине чыккан ойдунда жайгашкан. Нефть бул жерде кургактыктан да, Маракайбо денизинин түбүнөн да чыгат. Мексикада нефтини кургактыктан жана дениз шельфинен өндүрөт.

Латын Америкасы латериттик талкалануу менен байланышкан бокситтерге, селитра жана күкүртке бай. Региондун жанырып туруучу ресурстарга байлыгы жана алардын ар түрдүлүгү анын экватордук, тропиктик, субтропиктик климаттык алкактарда жайгашканыгы менен байланыштуу.

Рельефи жана океан ағымдары Латын Америкасынын жаратылышина өз белгилерин калтырып, «ысык жерге», «мәэлүүн жерге» жана «мұздак жерге» белөт. Кәэ бир жылдарда түштүктөн соккон мұздак шамал айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө көп зыяндарды алып келет. Бул процесске жаанчачынын өзгерүүлөрү өзүнүн таасириң тийгизет, артык баш нымдуу жерлер Амазонияда, сугатты талап кылган жайлар Мексикада, Чилиде жана Аргентинада бар. Латын Америкасында мезгил-мезгили менен кайталануучу Тынч океандын суусунун үстүнкү бетинин ысып кетиши менен байланышкан «Эль-Ниньо» аттуу кооптуу табигый кубулушу байкалып турат.

Суу ресурстарынын запасы боюнча Латын Америкасы дүйнөдө биринчи, ал эми гидроэнергоресурстарынын запасы боюнча Чет өлкөлүк Азиядан кийинки экинчи орунда турат.

Аймак токой ресурстарына жана жаныбарларга бай.

Жалпысынан, Латын Америкасынын жаратылыш шартты адамдын жашоосуна жана чарбачылык ишине ынгайлуу. Бирок, ал шарт толук пайдаланылбай, көбүнчө сарамжалсыз мамиле жасалат.

**3. Калкты: кайра жаныруусу, этностук курамы, жайгашуусу, урбанизацияланышы.** Латын Америкасына калктын жаныруусунун экинчи тиби мүнөздүү. Демографиялык «жарыллаунун» эн жогорку көрүнүшү өткөн кылымдын 50–60-жылдарына туура келсе да, азыркыга чейин Борбордук Американын кәэ бир өлкөлөрүндө жана Түштүк Американын кедей өлкөлөрүндө (Боливия, Парагвай) калктын өсүшү дагы эле жылына 2–2,5% ды түзөт. Бул абал жалан эле калктын санына эмес, иштеген адамдардын арасында балдардын санынын көбөйүшүнө таасириң тийгизет.

Учурдагы калктын этностук курамынын түзүлүшүнө үч компоненттин таасири тийген.

*Биринчи компонент европалыктар келе электе жашаган жергиликтүү эл – индейлер болгон. Алардын арасында дыйканчылыктын жогорку денгээлине жетишкен Мексикадагы ацтектер жана майялар, Борбордук Андыдагы инктер. Азыркы кезде жергиликтүү индейлер калктын 15%ына жакынын түзөт. Латын Америкасындагы көпчүлүк географиялык аттар индейлерге байланыштуу.*

*Экинчи компонент европалык келгиндер, көбүнчө Испания менен Португалиядан чыккандар. Алардын тукумун креолдор түзөт. XIX кылымдан башталышына чейин алар чектелүү гана болгон, кийин өтө көбайгон.*

*Үчүнчү компонент XVI кылымдан тартып, плантацияларда иштетүү үчүн Бразилияга, Вест-Индияга кул катары алынып келген африкалыктар. Үч кылым бою кулдар менен соода кылуу өкүм сүргөн. Натыйжада Латын Америкасынын калкынын <sup>1/10</sup>ин негрлер түзөт.*

Региондун калкынын жарымынаң көбү аргындар-метистер, мулаттар. Ошондуктан, латын американлык улуттардын баары этностук татаал тамырлуу. Мексикада жана Борбордук Америка өлкөлөрүндө метисттер, Гаити, Ямайка жана Кичи Антил аралдарында негрлер басымдуулук кылат. Анд өлкөлөрүнүн көбүндө индейлер, Аргентина, Уругвай жана Коста-Рикада – испан тилинде сүйлөгөн креолдор, Бразилияда мулаттар менен негрлер актардан бир аз эле кем. Латын Америкасын колониялыштыруу процесси тилгө жана динге өз таасирин тийгизген. Латын американлыктардын көпчүлүгү католик динин тутушат.

Латын Америкасы үчүн дуализм маданияты мунөздүү. Мында өзгөчө индейлердин жана метистердин арасында өз алдынча эски колумбга чейинки маданият сакталып калган. Бул мифологиялык жана тарыхый эпостор, музыка жана бийлер, Мексикадагы майя, ацтек жана тольтектердин ак сарайлары жана пирамидалары, Перудагы инктердин чеп-شاары – Мачу-Пикчу ж.б. атактуу тарыхый архитектуралык эстеликтер Бүткүл дүйнөлүк мурастардын тизмесине киргизилген. Мындан башка европалык баалуулукка багытталган жаңы маданият, адабият, искусство, театр, музыка жана архитектура өнүккөн. Диний майрамдардан башка ар кандай карнавалдар, корридо, роdeo тараган. Эн популярдуу оюн – футбол.

Калктын жайгашуусунда Латын Америкасына үч негизги белги мунөздүү. Бириңчиси, бул регион дүйнөдө калк аз жайгашкан жер, 1 км<sup>2</sup> жерге 25 кишиден туура келет. Экинчиден, калктын аймак боюнча бирдей тараалбагандыгы менен башка региондордон көп айырмаланат. Үчүнчүдөн, бул региондо или тайпак тоолорду жана жашоо үчүн эң бийик жерлерди өздөштүрүүгө жетишкен.

Урбанизациянын көрсөткүчү боюнча Латын Америкасы экономикасы

жакшы өнүккөн өлкөлердү залестет, анын дөнгөэли 80% га жакын, кийинки мезгилде анын өсүү арымы басаңдады. Калктын шаарларда (саны 300ден ашык), өзгөчө миллионер шаарларда (40тан ашык) топтолушу күчөп жатат. Региондо шаарлардын өзүнчө латын американлык тиби калыптана баштады.

Колониялык шаарлар испаниялыктар жана португалиялыктар тарабынан бирдиктүү план боюнча жайгаштырылган. Шаардын ортосунда борбордук аял болгон (пласа майор). Анын айланасында ратуша, собор, администрациялык имараттар орун алган. Ал аянттан «шахматтык» торду залестеткен түз көчөлөр кеткен.

Латын Америкасында шаардык агломерациялар калыптанууда. Алардын төртөө зор шаарларга айланган. Булардын бириңчи катарында Чон Мехико турат. Ал өлкөнүн 0,5% аянтын ээлеп, калкынын  $\frac{1}{5}$  бөлүгүн камтыйт. Бул зор агломерация жылына 250–300 минден ашык мигранттардын зесебинен тез өсүп жатат.

Чон Мехико тоо арасындагы ойдунда, дениз дөнгөелинен 2250 м бийиктике жайгашкан. Ал Американын борбор шаарларынын арасынан эн ба-йыркысы. Теночтитлан деген шаар ацтектер тарабынан 1176-жылы анча чон эмес көлдүн ортосундагы аралга негизделген. Испандыктар ал шаардын ордунан башка шаар, Жаны Испаниянын борборун өз эрежелерине ылайыктап курушкан. Азыр Мехиконун борборунда бай жана орто байлардын өкүлдөрү, ал эми чет-жакаларында кедейлер жашайт. Континенттин түштүк жагында эн ири агломерация – Буэнос-Айрес орун алган. Анда өлкөнүн калкынын  $\frac{1}{3}$ и жашайт. Окумуштуулардын ою боюнча Мексикада, Бразилияда жана Аргентинада бириңчи мегаполистер калыптана баштады.

Латын Америкасында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мүнөздүү болгон «жалган урбанизация» деген көрүнүш ачык байкалат. «Жалган урбанизация» – был шаардын жалпы калкынын саны экономикалык активдүү, өндүрүштө жана өндүрүштүк эмес чөйреде эмгектенгендердин санынан оте көп болгону. «Жалган урбанизацияны» себеби жарды залеттиктердин үзгүлтүксүз шаарга умтулуусу жана бийликтин аларды жумуш жана турал жай менен камсыз кыла албагандыгында. Ушул урбанизация менен шаар калкынын 30–50% жашаган «жардылардын алкагынын» калыптанышына байланыштуу.

**4. Чарбасы.** Регион аймагынын өлчөмү жана калкынын саны боюнча Азия менен Африкага жетпесе да, социалдык-экономикалык өнүгүшүү боюнча алардын алдында турат. Өткөн кылымдын 80-жылдарындагы оор кризистен кийин (бул жакта аны «жоголгон он жылдыктар» дешет) регион маанилүү саясий жана социалдык-экономикалык реформалардын жолуна түшүп, коомдук түзүлүштү демократиялаштырууга, рыноктук экономиканы өнүктүрүүгө, дүйнөлүк чарба менен байланышты күчтөтүүгө, интеграциялык топторду түзүүгө өтүштү. Натыйжада, 1990-жылдарда дүйнөлүк чарбада Латын Америкасынын ролу өсө баштады.

Бирок, бардык социалдык-экономикалык көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн болбоду. Ага айрым бир өлкөлөрдөгү (мисалы Аргентинадагы) экономикалык кризистер мисал боло алат. Алардын Батыш өлкөлөрүнө финанссылык карызы бар. Кийинки жылдарда көп өлкөлөр мамлекеттик менчкити менчиктештириүү жолуна түшүп, чет элдик капиталды таратууга етүштү.

Латын Америкасынын өнөр жайы көп жылдар бою тоо-кен казып алуу тармагына ыкташ келген. Ал тармак азыр да чон маанигэ ээ. Ошону менен бирге анын, Африкадан айырмасы, өнөр жайдын иштетүүчү тармактарына (кара жана түстүү металлургия, нефтини иштетүү), анын ичинде ИТРДин жетишкендиктерин көп колдонгон тармактарына көңүл бура баштады. Мисалы, Бразилияда электроника, автомобиль, кеме жана самолёт куруу, Мексикада – автомобиль, станок куруу, электро-техника жана электроника өндүрүшү, Аргентинада – автомобиль, станок чыгаруу өнүккөн.

Региондун иштетүүчү өнөр жайынын  $\frac{1}{5}$  үч чон өлкөгө – Бразилия, Мексика жана Аргентинага тийиштүү.

Өзгөче кескин карама-каршылыктар эки башка секторду көздөгөн айыл чарбасынын өнүгүшүнде байкалат. Бириңчи сектор – жогорку товардуу, көп райондоруна монокультуралык, плантациялык чарба мүнөздүү. Мисалы, дүйнө боюнча эн ири банан өстүрүү – Бразилияда, Коста-Рикада, Колумбияда жана Эквадордо. Алынган түшүмдүн баары рефрижератор-кемелер менен АКШга Европага ташылып кетет. Экинчи бир мисал, 1959- жылга чейин Кубада бал камыш монокультура болгон. Азыр да иштетилген жердин  $\frac{1}{2}$  ин бал камыш эзлэйт. 150 кант заводу жылына 4–5 млн т чийки бал чыгарат. Бал камышын өстүрүү жана кант чыгаруу – Кубанын эл аралык адистешүү тармагы.

Латын Америкасынын мәэлүүн климаттуу аймагындағы, аргентиналык Пампада эн чон азык-түлүк иштетүүчү агро-өнөр жайлуу комплекс калыптанган.

XIX кылымдын башында учу-кыйрына көз жетпеген Пампанын талааларында гаучо ковбойлору гана мал жайган жана калк отурукташпаган жай болгон. Бирок, кылымдын аягында Пампа Аргентина үчүн буудай, жүгөрүү, эт чыгаруучу жерге айланган. Жаш субай майды кургакчыл Пампада, ал эми семиритип багуу нымдуу Пампада болот. Мына ошондуктан, Пампаны «эттин фабрикасы», Буэнос-Айрести – «эттин борбору» же «Аргентинанын Чикагосу» дешет.

Экинчи сектор – бул жашыл революцияга эч тиешеси жок, өзүнүн гана керектеөлөрүн камсыз кылган айыл чарбасы. Анда иштеген дыйкандар жүгөрүү, маниока, буурчак, картошка жана жашылча өстүрушөт. Айыл чарбасынын артта калышынын бир себеби – жерди иштетүүде жана аны пайдаланууда эски тажрыйбалардын сакталышы. Дыйканчылыктагы ири помещиктик чарба колониялык мезгилден бери Бразилияда – фазенда, Мексикада – гасенда, Аргентинада – эстансия сакталып калган. Мынданай ири чарбалар латифундиялар деп аталаат. Аларда жер эн зөлөнчөлөн пайдаланылат.

Экинчи жағында майда жер иштетүүчүлөрдүн (минифундия), көпчүлүгүнүн такыр жери жоктор.

Транспортто дагы көп карама-каршылыктар бар. Латын Америкасында темир жолдун узундугу бир далай болгону менен алардын техникалык жабдуулары энэ эле төмөн. Суу жана куур транспорту начар, ал эми автомобиль жана аба транспорту жакшы өнүккөн. Дениз транспортунун мааниси жогору, анткени тышкы соода байланыштары негизинен алар аркылуу жүртөт. Панама дениз транспортунун тониажы боянча дүйнөдө биринчи орунда. Мексиканын жана Вест-Индиянын өлкөлөрүнүн экономикасында көрүнкүтүү орунду туризм ээлейт. Алардын кээ бирлерин (Багам аралдары) «квартира берүүчүлөр» деп аташат.

**5. Чарбасынын аймактык түзүлүшү:** «Бир өлкөдө эки өлкө» деген сөз көпчүлүк өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн калкынын жайгашуусунун жана чарбасынын географиялык сүрөтүн муноздоп турат. Аларда чарбанын колониялык тиби сакталып калган. Латын Америкасында борбор шаары же «экономикалык борбору», эреже катары, бардык аймактын башкы фокусу. Мисалы, Мехикодо, Лимада, Сан-Паулуда, Буэнос-Айресте бардык өнөр жай өндүрүшүнүн  $\frac{1}{2}$ и, Монтевидеодо  $\frac{3}{4}$ и чыгарылат. Бул өлкөлөрдө кээ бир райондору минералдык чийки заттарды жана отун болуучу заттарды казып алууга жана плантациялык айыл чарба өсүмдүктерүүнöstүрүүгө адистешип, алыскы жерлерде жайгашкан. Ошондуктан, XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында салынган темир жолдору бутактап тараалып, аягы дениз портуна такалат.

Региондун көп өлкөлөрүнде аймактык айырмачылыктарды азайтуу үчүн региондук саясатты жүргүзүштөт. Мисалы, Мексикада ондургуч күчтөрдү түндүгүнө, АКШнын чегине, Венесуэлада – чыгышка, ресурстарга бай Гуаянага, Бразилияда – батышка, Амазонияга, Аргентинада – түштүккө, Патагонияга жакыннатышат. Мындан жылдырууларды тездетүү үчүн Бразилияда борборду Рио-де-Жанейродон жаны шаар Бразилияга көчүрүген. Мындан көчүрүштү Аргентина дагы долбоорлоп жатат.

**6. Айлана чойрөнү коргоо жана экологиялык койгейлөрү.** Кийинки жылдарга чейин бул койгейтө аз конүл бурулуп келген. Бул көзөмөлсүз токойду кыркууга, жаныбарлардын генефондунун кыскарышына, топурак эрозиясынын күчөшүнө, кислоталык жаан-чачындын жаашына ж. б. тескери процесстерге алып келген. Өзгөчө коркунучтуу экологиялык кырдаал өнөр жайлуу чон шаар агломерацияларында түзүлгөн. Мисалы, Мехикону Лос-Анджелестей эле «смогополис» дешет, анткени абанын булганчтыгы нормадан бир канча эссе көптүк кылат (шаарда 3 млндон ашык автомобиль бар). Андан башка Мехикодо жер астындагы сууну сордуруп алып жатып, шаардын орду бир нече метрге чөгүп кеткен.

Кийинки жана жылдарда айлана чойрөнү коргоо жана экологиялык кооптуу маселелерге жакшы көнүл бурула баштады.

### § 35. Бразилия

**1. Бразилия-тропикалык гигант.** Бразилия – Латын Америкасындагы эң чон өлкө жана өзүнчө субрегион.

Бразилия – дүйнөдөгү жаратылыш ресурстарына эн бай өлкөнүн бири. Бул субрегиондо 50ден ашык ар түрдүү минералдык чийки заттар, өзгөчө руда түрүндөгүлөр көп казылып алышат. Өлкө иштетилген жерлерди боюнча дүйнөдө алдынкы орунда. Суу ресурсу, анын ичинде гидроэнергетика ресурсу, токой ресурсу да етө көп. Ушунун баары анын экономикасынын өнүгүшүне ебелгө болот.

Бразилия калкынын саны боюнча ири беш өлкөнүн ичине кирет. Анын калкы жылына 2,5 млн кишиге өсүп турат. Бул дагы анын экономикасынын өсүшүне жардам берет, ошону менен бирге жумушсуздукка жана «жалган урбанизацияга» таасир кылат.

Бразилия – өнүгүп келе жаткан дүйнөдөгү ири өлкө, анын лидери. ИДП-нин колему боюнча Бразилия Латын Америкасында алдынкы, өнүгүп келе жаткан өлкөлердүн ичинен учунчү (Кытай менен Индиядан кийин) орунду эзлөп, дүйнөлүк чарбанын борборлорунун бири.

Колониялаштыруунун башталышында португалиялыктар Бразилиянын токойлорунаң кызыл дарапты издешиң, анын жыгачынан боек алышкан, андан кийин кант «лихорадкасы» башталып, XVII кылымдын аягына чейин созулуп, ал өлкөнүн Түштүк-Чыгышынын өнүгүшүнө себепкер болгон. XVIII кылым толугу менен Рио-де-Жанейронун түндүгүндө жайгашкан Минас-Жерайс штатындагы алтын «безгегине» туш келген. XIX кылымдын орто ченинен тартып кофе өндүрүү өнүгө баштап, анын борбору Сан-Паулу штатына көчкөн. Андан кийинки каучук, какао бүмдары чыгып, Бразилиянын эл аралык адистешүү тармактары өзгөрүп турган.

Бразилия жылына 1 млн автомобиль чыгарып, бензинди үнөмдөш үчүн бал камыштан алынган этил спиртин колдоно баштаган. Электроника жана электро-техниканын өнүгүүсү жогорку денгээлге жеткен; башка да илимди көп талап кылган тармактар өсүп жатат. Зор аскер согуш өнер жайы түзүлгөн. Дүйнө боюнча эн ири ГЭС курулган. Ошону менен катар Бразилия кофе, бал камышы жана банан чогултуу боюнча биринчи, соя жана апельсиндин түшүмү боюнча АКШдан кийинки экинчи орунда турат.

Ошондой эле Бразилиянын экономикасынын тармактык түзүлүшү жеткиліктүү эмес. Биринчи кезекте ал айыл чарбасына тиешелүү, көп жерлерин түшүмдүүлүгү аз өсүмдүктөр ээлейт. 1998-жылы байкалган финансыйлык кризис өлкөнүн экономикасына таасирин тийгизди.

**2. Чарбасынын аймактык түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр:** батышка карай умтулуу. Бразилия – чарбасы жана калкы океан жээгин карай ыктаган өлкө. Мисалы, эни океан жээгинен 300–350 км тилкеде Бразилиянын калкынын

жана чарбасынын  $\frac{9}{10}$ у жайгашкан. Ички аймактары начар өздөштүрүлгөн жана анда калк аз жайгашкан. Рио-де-Жанейронун тегерегинде калктын жыштыгы Амазонияга караганда 800 эсे көп. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу жана Белу-Оризонту шаарларынын арасын Бразилиянын «индустримальдуу үч бурчтугу» – дешет. Үч бурчтуктун чокуларындагы шаарлардын ар биринин адистешүү өзгөчөлүгү бар.

Рио-де-Жанейро шаары көп жылдар бою Бразилиянын борбору, ири порт-шаар, банкир-шаар, туризмдин шаары болуп келген. Бирок, 1960-жылы борбордун көчүшүнө жана Сан-Паулунун конкуренциясына байланыштуу анын мааниси төмөндөй баштаган.

Рио-де-Жанейро – дүйнөдөгү эн кооз шаарлардын бири. Кенен бухтанын жээгинде катар турган администрациялык имараттар жана турак жайлар, атактуу Копакабана пляжы, порт жана өнер жайлуу район орун алган. Шаардын жанынан көтөрүлгөн тоодо Христостустун 40 метрлик эстелиги турат. Рио (Бразилияда шаарды ушундай аташат) өзүнүн төрт күн беш түнгө созулган карнавалы менен атактуу; шаарда 200 мин киши сыйган «Маракана» футбольдук стадиону жайгашкан. Ошону менен бирге бул шаар социалдык контрасты менен айырмаланат. Четки жакыр конуштарда («фавел») жүз миндерген колунда жок жардылар (фавеладос) жашат.

Сан-Паулу – ири шаар, Бразилиянын экономикалык борбору. Аны бүткүл олконун экономикасын тарткан локомотив деп аташат. XIX кылымдын орто ченинде чет жактагы чакан шаар кофенин, Европадан жана Япониядан келишкен иммигранттардын эсебинен бат есе баштады. Акырындал бул жерде Бразилиянын жана бүткүл Латын Америкасынын өнер жайлуу району калыптана баштады. Бул жакта илимди көп талап кылган өнер жай тармактары жана банктар топтолгон.

Сан-Паулу – кек тиреген имараттардын шаары, ошондуктан, аны Латын Америкасынын Нью-Йорку деп коюшат. Бири-бирине жакын отуз, кырк, элүү кабаттуу ётө бийик имараттар катар тургузулган. Бул жерде корпорациялардын штаб-квартиralары, банктар жана биржалар орун алган, ал эми өнер жай ишканалары чет жагындағы Чон Сан-Паулунун жандоочу шаарларында жайгашкан. Чет жактары кедей-кембагалдардын жашаган жери.

Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Бразилия Амазониянын батышын өздөштүрүү үчүн региондук саясат жүргүзө баштады. Ушул максатта жәзектен бир жарым мин км алыска жаны борбор шаар – Бразилия шаарын салды. Ал «есүү уюлuna» айланып, өлкөнүн жаны символу болуп калды.

Откен кылымдын 70-жылдарында Трансамазония жолу салынып, анын узундугу 5,5 мин км келип, жолду бойлото кен казып алуучу «Чон Каражас» ишканасы, жыгач даярдоочу ишканалар, мал багуучу ранчолор, агрокалк отурукташуучу жайлар жана эн ири ГЭС курулган. Амазонияны өздөштүрүү ирээtsиз жүргөндүктөн көп кооптуу кырдаалдар пайда болуп, экологиялык тен салмактуулук бузулуда.

## АВСТРАЛИЯ

**1. Жалпы маалыматтар.** Австралия – бүткүл бир континентти эзлөгөн мамлекет жана ал аймагы жагынан гигант өлкөлердүн катарына кирет.

Бул «Түштүктөгү белгисиз жер» голландиялыктар тарабынан XVII күлгүмдүн башында ачылган, бирок, XVIII күлгүмдүн аягында англичандар тарабынан өздөштүрүлө баштаган. Кеп убакыт бою метрополиядан 20 мин км айлыс жаткан колониялык аймак каторгага айдалгандардын жери болуп келген. XIX күлгүмдүн башында бош жер жетишипегендиктин себебинен, андан кийин «алтын безгеги» башталып, жаны материктін аймагын өздөштүрүү күчөгөн. Натыйжада, Австралия «кеңгіндердин капитализми» өлкосуно айланған. 1901-жылы Англиянын доминиону – Австралия Союзу пайда болгон.

Австралия мамлекеттік түзүлүшү боюнча әлемендүү өлкө. Бирок, ал Улуу Британиянын шериктештигине киргендиктен, мамлекеттін расмий башчысы англиянын король айымы болуп эсептелет, анын жергиликтүү өкүлү генерал-губернатор. Австралия федерация мамлекеті 6 штат, 2 аймакты бирдирип Австралия Союзун түзөт.

Австралиянын калкы 19 млн, башкача айтканда Москваннын калкынан эки эсе көп, болжол менен Мехиконун калкына барабар. Жергиликтүү аборигендердин саны 250 мин, б. а. өлкөнүн калкынын 1,5% ин гана түзөт. Демек, калкынын дәэрлик баары Европадан келгендердин тукуму. Калктын орточо жыштыгы 1 км<sup>2</sup> жерге 2ден киши туура келет. Бирок, бирдей тараалган эмес. Австралия – жогору урбанизацияланған өлкөлөрдүн бири.

**2. Чарбасы.** ИДПНИИ өлчөмү боюнча Австралия дүйнөдө 16-орунда турат. Бирок, анда дүйнөлүк чарбада жогору бааланған эл аралык адистешкен тармактар бар.

Биринчиден бул тоо-кен өнөр жайы. Тоо-кен өнөр жайы боюнча Австралия «улуу өлкөлөрдүн» катарына кирет. Ал дүйнөдөгү көмүр, темир рудасын, боксит, уран, алтын, алмаз казып алуу боюнча алдыңкы үч өлкөнүн бири. Аларды экспорттоо боюнча Австралиянын үлүшү андан да жогору. Ушул өлкөдөн боксит, көмүр, темир рудасын Европа жана Азия өлкөлөрүнө ташыган «дениз көпүрөлөрү» башталат.

Экинчиден, Австралиянын айыл чарбасы дүйнөдө экинчи орунду (Кытайдан кийин) зэлэйт. Койдун саны 125 млн чамасында. Жүн алуу жана аны экспорттоо боюнча да алдыңкы орунда. Ал буудай, эт, кант, жашылча, жемиш, шарап өндүрүү боюнча да көрүнүктүү орундарда.

## Австралия жана Океания олкөлөрү

№	Олкөлөр	Аймагынын аянты, мин км² менен	Калкы, млн киши	Борбор шаарлары	Башкаруу формасы	Аймактык уюштуруу формасы
1	Австралия	7799,0	20,1	Канберра	Р	Ф
2	Вануату	12,2	0,201	Порт-Вила	Р	У
3	Чыгыш Тимор	14,8	1,9	Дили	Р	У
4	Кирибати	0,8	0,093	Баирики	Р	У
5	Маршалл аралдары	0,181	0,055	Иаджуро	Р	У
6	Микронезия	0,701	0,113	Паликир	Р	Ф
7	Науру	0,021	0,01	—	Р	У
8	Жаңы Зеландия	270,5	4,0	Веллингтон	Р	У
9	Палау	0,508	0,021	Корор	Р	У
10	Папуа-Жаңы Гвинея	462,8	5,7	Порт-Морсби	км	У
11	Самоа	2,8	0,2	Апиа	Р	У
12	Соломон (Сулайман) аралдары	29,78	0,5	Хонмала	Р	У
13	Тонго	0,748	0,1	Нукуалофа	км	У
14	Тувалу	0,025	0,009	Фунафути	Р	У
15	Фиджи	0,018	0,810	Сува	Р	У

**3. Ички айырмачылыктары.** Австралиянын негизги экономикалык району – Түштүк-Чыгышы. Ал жер биринчи колониялаштырылган жана олкөнүн калкынын 70%ы, негизги өнер жай жана айыл чарба өндүрүшү топтолгон, жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу борбору. Бул райондо чон шаарлар да орун алган: Сидней (Жаңы Түштүк Уэльс штатынын администрациялык борбору), Мельбурн (Виктория штатынын администрациялык борбору), борбордук функцияны аткарыш учун аттайын Канберра шаары курулган.

Австралиянын башка райондорунан түндүк-чыгыш, түштүк жана түштүк-батыш жәэктери ездештүрүлгөн, ички аймактары болсо калк сейрек отурук-ташкан же такыр эле адам жашабаган жерлер. Бирок кээ бир жерлеринде тоо-кен өнер жайы өнүккөн борборлор кездешет. Материктин басымдуу бөлүгүн зэлэген кургак талаа жана чөл жайыттарында кой асыралат. Меринос-көйлөр чон жана эн ири фермаларда – кой бағуучу станцияларда («шипс-

тейшиз») асыралат. Алар жеке чарбаларга же компанияларга тийштүү. Мындаи фермаларда койлор жыл бою жайытта багылат.

**Негизги тыянақ.** Латын Америкасы онүгүүсүнүн салыштырмалуу жогорку деңгээли менен айырмаланат. Анын экономикалык онүгүүсү жакшы онүкөн олкөлөр менен онүгүп келе жаткан олкөлөрдүн ортосунда орун алган. Материк – олкө Австралия, Азия – Тынч океандык региондо көрүнүктүү орунду ээлейт.

### Кошумча маалыматтар (кызыктуу фактылар)

1. Москва – Гавана авиакаттамы 14 saatка, Москва – Буэнос-Айрес – 19 saatka созулат. Одесса – Буэнос-Айрес дениз жолунун узундугу 14 мин км.

2. 1975-жылы Антарктидана келген муздак шамал, Бразилиянын 3,5 млрд кофе дарагынын бир бөлүгүн үшүкке учуратып, экинчи болгун зыян келтирген. Бул окуя кофенин түшүмүнүн кыскарышына жана анын баасынын кескин көтөрүлүшүнө алып келген. 1994-жылкы болгон сууктун эпкенин 200 мин кофе дарагына зыян келтирип, дүйнөлүк рынокто кофенин баасын дагы көтергөн.

3. Эн катуу Эль-Ниньо кубулушу 1997–1998-жылдарда байкалган. Анын натыйжасында Перунун жээгиндеги суулардан анчус балыгы такыр кармалбай калган. Амазонияда, Мексикада, АКШнын түштүгүндө кургакчылыктан токойлордун өрттөнүшү жана ишшөрлөгөн жаандан Бразилияда, Колумбияда жана Борбордук Америкада кофенин, Кубада бал камышынын түшүмдүлүгүнүн кыскарышы байкалган. Анын таасири жалан эле Америкага эмес Африкага жана Азияга да тийген. Дүйнө боюнча ал кубулуштан тарткан зыян 50 млрд долларга жеткен.

4. Көп дарактар баалуу жыгач материалын беришет: кызыл, сандал, женил сенектүү бальса дарагы (Тур Хейердал «Кон-Тики» салын ушул жыгачтан курган) ийне жалбырактуу дарактардын реликти, бразилиялык жана чилилии араукария дарагы да баалуу жыгачы менен атагы чыккан.

5. Латын Америкалык өлкөлөрдүн көбүнүн гербинде жаныбарлардын сүретү тартылган: Перунун гербинде – лама, Гайананыкында – ягуар, Ямайканыкында – крокодил, Гренаданыкында – броненосец (чопкуттуу); Мексика, Колумбия, Панама, Эквадор, Боливияда – кондор же бүркүт, Барбадосто – бир казан (пеликан), Доминиканда – тотукуш, Багама аралдарында – фламинго, Тринидада жана Табогодо – калибри жана кызыл чибис деген канаттуулар.

6. Өлкөлөрдүн аттары – Гватемала, Никарагуа, Панама, Куба, Ямайка, Перу, Парагвай жана шаарлардын аттары – Мехико, Куско, Гуаякиль, Пернамбуку, Тегусигальпа индеецтердин тилинен алынган. Алар табигый объектилерде да сакталып калган: жанартоолор – Орисаба, Попокатепетль, көлдер – Маракайбо, Титикака, дарыялар – Парана жана Ориноко, жарым арал – Юкотан, чөл – Атакама ж.б.

7. Конкистадорлор менен бирге Испаниядан Латын Америкасының көптөгөн географиялык атальштар миграцияланган. Мисалы, Мексикадагы шаарлардын аттары; Гвадалахара, Саламанка, Вальядолид, Мерида; Венесуэладагы Валенсия жана Барселона; Колумбия жана Уругвайдагы – Толедо; Аргентина менен Перудагы – Кордова.

8. 33 мамлекеттеги 18инде расмий тил испан тили 63%, Бразилияда – португал тили 34%. Калган 3% майда мамлекеттерде английс, француз жана голланд тилдері расмий тил болуп есептелет.

9. Бұтқұл дүйнөлүк мұрас-әстеліктер боюнча Латын Америкасы Четөлколұк Европа менен Азиядан кийин үчүнчү орунда турат. Алардың <sup>2/зи</sup> X. Колумбга чейинки замандардың маданий мұрастары. Мексикада майялардын Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль шаарларының калдықтары, ацтектердин Теотиуакан шаары, Перудагы инктердин борбор шаары – Кусконун چалдыбыры, Наска өзіндік табышмактуу сүрттөр, Боливиядагы Титикака колунун жаңындагы Гиуанако археологиялык резерваты. Колумбга чейинки замандарға түш келген, Тур Хейердал жазып кеткен Тынч океандагы Пасха аралының атактуу таш статуялары.

10. Ла-Пас шаары, Боливияның борбору дениз деңгээлиниен 2630 м бийиктикте дүйнедегү эн бийик жайгашкан мамлекеттеги борборорунун бири. Анды тоолорундагы айрым калктуу пункттар дениз деңгээлиниен 4500–5000 м бийиктиктен орун алған. Перуда XIX қылымдың аяғында эле 4800 м бийиктикке жеткен, б. а. Монбландын Европа деңгээлинде темир жол курулған.

11. 1536-жылы испандык конкистадор Педро де Мендоса Ла-Платының он жәэгіне калктуу пункт куруп, аны Сьюадад-де-ла-Сантисима-Тринидат-и-Пуэрто-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-лос-Буэнос-Айрес деп атаган. Которғондо ал «Быйык Уч Илтиктин шаары жана биздин Быйык госпожабызы, ылымта шамалдың ээси Марияның булуну (гавань)». Бул узун аттан XIX қылымдың башында аяккы эки сез гана сакталып калған.

12. 2000-жылы тышкы карыс боюнча Бразилия бириңчи орунда (250 млрд долл.), Мексика үчүнчү орунда (170 млрд долл.), Аргентина бешинчи орунда (150 млрд доллар) болған.

13. Картошканың мекени – Перунун тайпак тоолору. Азыр да перулуктардын базары картошканың өлчөмү, формасы жана өнү боюнча келгендерди тан калтырат.

14. 1930-жылдарда курула баштаган эң узун Панамерика шоссеси Латын Америкалық өлкөлөрдүн борборлорун бириктирип турат. Ал АКШ менен Мексиканың чек арасынан башталып, Буэнос-Айреске чейин 33 миң кмге созулат. Панама каналын ал шоссе «Американың көпүрөсү» деген көпүрө арқылуу кесип етот.

15. АКШ менен Мексиканың чек арасын бойлоп бир нече шаар өсүп чыккан, аларда АКШның капиталы менен Мексиканың арзан жумушчу күчүн пайдаланган ишканалар иштейт. Алар автомобиль жабдууларын, тиричилик электро-техникасын, электрониканы, эмерек ж. б. чыгарат; капиталалды талап кылған жағы түндүгүндө (америкалық тарапта), жумуш-

чу күчүн талап кылганы түштүгүнде (мексикалык жакта) иштелет. Бул ишканалардын продукциясы («макиладорас») АКШнынрыногуна түштөт.

16. Бразилиянын жээгине 1500-жылы биринчи жеткен португалиялык дениз саякатчысы Педру Кабрал ошол убактагы салт боюнча ачкан жерине Чыныгы Кресттин Жери деп ат койгон. Бирок, кийин ал жерге Бразил (Бразилдин Жери) деген ат бекилип калган. Мындай атка олко кызыл сандал дарагын португалдыктар бразил деп атаганына ылайык койгон; анын кызыл-сары жыгачы боёк алууда колдонулган. Мурда Азиядан табылган кызыл дарак Бразилиянын токойлорунан табылып, көп убакка чейин колониядан алтыннын келген негизги продукт болгон.

17. XVIII кылымдын башында Голландиядагы ботаника көргөзмөсүнө Явадан кофе дарагы алтын келинген. Бир нече жылдан кийин голландыктар кофенин кочотүн француздар королу Людовик XIVке тартуу кылган. Кариб денизиндеги француздардын бир аскер губернатору Вест-Индияга кофенин жаш кочотүн алыш келет. Ал жактан кофе Гвианага, андан Бразилияга жетип, ал жерде өзүнүн экинчи мекенин тапкан.

18. Дүйнөгү эн чон Итайпу ГЭСи Бразилия менен Парагвайдын чегинде (Игуасу шаркыратмасынын жанында) 1975-жылы курула баштаган. 1983-жылы биринчи электр энергиясы ондуралуп, 90-жылдары бардык 18 турбинасы пайдаланууга берилген. Анын жалпы кубаттуулугу 12,6 млн кВт. Натыйжада, плотинасынын (тосмосу) бийиктиги 196 м, узуундугу 200 км болгон суу сактагыч пайда болду. Токантинис дарыясында кубаттуулугу 8 млн кВт болгон дагы бир ГЭС курулууда.

19. Педру Кабрал Бразилиянын ачкандан кийин, дагы бир португалиялык саякатчы Гонсалу Куэлью анын дениздик жээги менен сүзүп откөн. Гуанабара булунун ал дарыянын чаты деп ойлоп, ал жерди Рио-де-Жанейро – «январдын дарыясы» деп атаган.

20. Архитекторлор Л. Кости жана О. Нимейеера бил шаар (Бразилия) планда самолёттүн кейпинде болуп, «фюзеляжында» администрациялык жана коомдук имараттар, канаттарында турал жайлар, ал эми учкучтар олтурған жайда президенттик улуттук конгресс жана укук коргоонун ак сарайлары курулган. Бразилия шаары азыркы цивилизациянын этабындағы бүткүл дүйнөлүк мурас катары тизмеге киргөн объект.

21. Биринчи 11 жел кайык сүргүнгө айдалгандар менен Австралиянын түштүк-чыгыш жээгине 1788-жылы сегиз айлык денизде сүзүүден кийин келген. Түшкөн жерге курулган калктуу пункт ошол убактагы Улуу Британиянын колониялар боюнча министри Сиднейдин атына коюлган. 1988-жылы Австралиянын 200 жылдыгын майрамдаган мезгилде англиялыктар «Биринчи флоттун» сүзүүсүн кайра кайталашты. 26-январды (ошондоғу флоттун жәзекке түшкөн күнүн) Австралиянын улуттук майрамы катары белгилешет.

22. Батыш Австралияда алмаздын кени 1976-жылы ачылган. Андан он жыл откөндөн кийин алмазды казып алуу боюнча дүйнөде биринчи орунга чыккан.

23. «Шипстейшидин» өлчөмү, эреже катары, эн зе чон: алар ондогон, жүздөгөн мин гектар жерди ээлэйт, ал эми эн чон станциянын аймагы 2 мин  $\text{км}^2$  б. а. Люксембургдун аймагынаан бир аз гана кичине. Мынай станцияларда 10–15 минден, кээ бирөөндө 50–100 мин баш койдон кармалат. Бул жерде эн жогорку сапаттагы жүн берген меринос-кайордору кармашат. Анча чон эмес Гоулберн деген шаарда койго эстелик коюлган (Чон Меринос).



### Билимге жана билгичтүкке ээ болуу үчүн тапшырмалар блогу

1. Таблицаны карап Латын Америка өлкөлөрүнүн администрациялык-аймактык түзүлүшүн жана башкарну формасын аныктагыла; дептеринерге таблица түзгүлө. Бул өлкөлөрдү Азия менен Африканын өлкөлөрү менен салыштырып, айырмасын түшүндүргүлө.
2. Атластагы дүйнөнүн минералдык ресурстарынын картасын, Латын Америкасынын экономикалык картасын жана «Тиркемедеги» таблицаларды пайдаланып, ар бир субрегиондун кен байлыктарын мунәздөгүлө. Алардың оқшоштугуну жана айырмачылыктарына түшүндүрмө бергиле. Латын Америкасынын кен байлыктарынын аймактык айкалышын аныктап, аларды контур картага түшүргүлө. Өнер жайдын өнүгүшүнө жана жаңыланышына райондорду өздөштүрүүгө алар кандай шарттарды түзгөн?
3. Окуу китебиндеги жана «Тиркемедеги» таблицаларды атластагы карталарды пайдаланып, өлкөлөрдүн кайра жаныра турган ресурстарына мүнәздөмө бергиле.
4. Окуу китебиндеги сурөттөрдү, атластагы терөлүү, өлүм-житим жана калктын осүп толукталышы жөнүндөгү карталарды пайдаланып, окуу китебиндеги калктын осушу жөнүндөгү маалыматты тактагыла.
5. Атластагы дүйнө калкынын, диндин карталарын пайдаланып, Латын Америкасынын калкынын тили дини боюнча жайгашуусун тактагыла. Латын Америкасынын өлкөлөрүндөгү калктын арасында индейлердин үлүшү (% менен): Боливияда – 63, Гватемалада – 54, Перуда – 47, Эквадордо – 40, Мексикада – 15, Чилиде – 9, Панамада – 6, Венесуэла, Колумбия, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Аргентинада – 2–4. Ушул сандарды колдонуп, тегерек диаграмма түзгүлө.
6. Атластагы калктын жыштыгынын картасын пайдаланып, Латын Америкасынын калкынын жайгашуусунун негизги белгилерин тактагыла.
7. Окуу китебиндеги жана «Тиркемедеги» таблицаларды пайдаланып, атластагы урбанизациянын картасын карап, Латын Америкасынын урбанизация процессинин мүнәсүн тактагыла. Эн жогорку жана төмөнкү урбанизацияланган өлкөлөрдү аныктагыла. Урбанизациянын дөнгөлли бөюнча Латын Америкасын Африка менен Азияга салыштыргыла.
8. Окуу китебиндеги текстти жана Латын Америкасынын экономикалык-географиялык картасын пайдаланып, региондун контур картасына төмөнкү кен бай-

лыктарды казып алып, экспортко чыгарган өлкөлөрдү түшүргүлө: нефть, төмөр кенташ, жез рудасы, калай рудасы, бокситтер, күкүрт, селитра.

- Oкуу китебиндеги текстти жана атластагы Латын Америкасынын физикалык жана экономикалык карталарын пайдаланып, региондун контур картасына кофе, какао-боб, кант, банан, буудай, жүгөрү, эт өндүрүүгө адистешкен негизги өлкөлөрдү түшүргүлө. Мындай адистешүүнүн себептерин көрсөткүлө. Төмөнкү суроого жооп берип көргүлө, «Латын Америкасынын портторунда кандай жүктөрдү кемелерге жүктөшөт?» Жолдошторунар менен ким көп экспортко продукцияларды жана аларды ташуучу портторду санай алабыз деп атаандашып көргүлө.
1. География жана тарых боюнча билиминерге таянып, эмне үчүн Латын Америка өлкөлөрүнүн социалдык-экономикалык онүгүүсүн калган региондогу онүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн жогору экендиги түшүндүргүлө. 2. (Дептер менен иштөө). Окуу китебиндеги текстти, сүрөттөрдү жана атластын карталарын пайдаланып, Мексиканын, Бразилиянын жана Аргентинанын айырмачылыктарын жана оқшоштуктарын аныктагыла. Окуу китебиндеги тексттерди жана кошумча адабияттарды колдонуп, эки шаарды салыштырып (өзүнөр тандагыла) жазгыла: Мехико, Гавана, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Бразилия, Буэнос-Айрес. Панамерика шоссеси боюнча жүргөнүнөрдү жана күндөлүк жазғанынарды элестетил, бир күндүк жазғанынарды келтиргиле (өзүнөр тандагыла). Окуу китебиндеги текст жана сүрөт боюнча Бразилия шаарын сүрөттөгүлө.



### Өзүн-өзү жана бири-бiriн текшерүү блогу Төмөнкү суроолорго түшүндүрмө бергиле

- «Латын Америкасы» деген терминдин келип чыгышын.
- Латын Америкасынын шаарларынын ролунун өзгөчө маанисин.
- Транспорт тармагынын сүрөтү дүйнөлүк соодага ылайыкташкандыгын.
- Кандай максат менен Бразилиянын жаны борбору курулганын.
- Латын Америкасынын борбор жана четки шаарларынын ортосунда «шаар олкө үчүн эмес», «өлкө шаар үчүн» деген принципин.
- «Рио-де-Жанейро – турмуштуң ыракатын көрчү шаар», ал эми Сан-Паулу ошо турмушка каражат таптчу шаар» деген сөздөрдү.
- «Эгерде кофенин баасы ёссо Бразилия да ёсёт» деген сөздөрдү.
- Швейцариялык жазуучу Буэнос-Айрести зор жөргөмүшкө оқшотуп «торунун четинде олтуруп алып, бүткүл өлкөнү ороп алган» деген сөзүн.
- «Панама – бул биринчи кезекте канал» деген сөздү.



### Төмөнкү ташырмаларды практика жүзүнде аткаргыла

- Oкуу китебинде жана карталарда берилген өлкөлөрдү эсinerde калган боюнча контурдук картага түшүрө аласынарбы: Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Колумбия, Суринам, Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай.

- Картадан төмөнкү шааларды көрсөтө аласынарыбы: Мехико, Гавана, Каракас, Лима, Сан-Паулу, Монтевидео, Буэнос-Айрес, Сантьяго.
- Төмөнкү өлкөлөрдүн кайсынысында испан тили мамлекеттик тил: Куба, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Чили.
- Латын Америкасынын кайсы олкесү томөнкү продукцияларды экспорттойт: жез, боксит, калай, нефть, кофе, эт, жүн, балык.

**Туура же туура эмес экендигин аныктап, туура жооп берүүгө аракет кылгыла**

- Аргентина менен Уругвай Латын Америкасында «актар» эн үстөмдүк кылган өлкөлөр.
- Мексика – дүйнөдө испан тилиндө сүйлөгөн эн ири өлкө.
- Бразилия – дүйнөдө эн ири католицизмди кармаган өлкө.
- Рио-де-Жанейро – Латын Америкасынын эн ири шаар агломерациясы.
- Венесуэла – Латын Америкасынан жалтыйз ОПЕКтин мүчөсү.
- Бразилия жана Колумбия дүйнө боюнча эн чон кофе өндүрүүчүлөр.

#### **Кийинки сөздөр кайсы өлкөлөргө таандык**

- Кариб денизине чыгалбаган Борбордук Американын өлкөсү.
- Денизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок Аид субрегионунуу өлкөсү.
- Калкынын  $\frac{4}{5}$  бөлүгү дениз дөңгөлүнен 3 мин м бийиктикте жашаган өлкө.
- Португалияга караганда 17 эссе көп калк португалча сүйлөгөн өлкө.
- Улуу Британиянын шериктештигине кирген өлкө-материк.

#### **11-теманын суроолорууну ачыкчы**

**Эмнени эстеп калуу керек?**

- Латын Америкасынын калкын жана саясий картасын (7-класстын географиясы).
- Латын Америкасынын физикалык-географиялык өзгөчөлүктөрүн: рельефи, көн байлыктары, климаты, суулары, топурагы жана осүмдүктөрү (7-класстын географиясы).
- Латын Америкасынын XIX кылымдагы тарыхий өсүп-өнүгүшүн (8-класстын тарыхы).
- Терміндерди жана түшүнүктөрдү: бийиктик алқактар, экватордук токой, дарыя ағымы, аба массалары, метистер, мулаттар.

**Эмнени өздөштүрүү керек?**

#### **11-теманын негизги идеяларын**

Латын Америкасынын өлкөлөрү колониялык тармактарды жана аймактарды кайра куруу жолуна тұшуп, көп жетишкендиктерге ээ болушту.

## 11-төмөнгийн нэгизги түшүүнүүктерүүн

1. Латын Америкасынын экономикалык географиялык абалынын, жаралыш шарттынын жана ресурстарынын, калкынын, чарбасынын тармактык жана аймактык түзүлүшүнүн жаратылышты коргоо кейгейлерүнүн мунэздү бөлгилери. 2. Бразилиянын субрегиондоруна экономикалык-географиялык мунездөмө берүү.

Теманын маанилүү сөздөрү: 1) Латын американалык типтеги шаарлар; 2) жалған урбанизация; 3) латифундия; 4) чарбанын аймактык түзүлүшүнүн колониальлык тиби.

Эмгени жасай билүү көрөк?

1. Окуу китебиндеги тексттин жана атластын карталарын пайдаланып, ез алдынча китептин негизги мазмунун тактай билүүнү. 2. Шаарларга кыс-кача муназдеме берүүнү. 3. Картограмма түзө билүүнү.

Өз алдынча даирлануучын ыкмадарыш үйренүү учун көнештер

#### **Картограммандын түзүү жана талдоо көрек**

1. Контур картага талдана турган аймактардын чектерин түшүрүү керек.
  2. Картограмма үчүн статистикалык же башка көрсөткүчтердүн булактарын талдап көрүп, керектүүсүн жазып алгыла. 3. Ал көрсөткүчтөрдү белгилүү интервалда топтоштуруп көргүлө. 4. Картограмманың түзгүлө, коюу боёк кубулуштун ургаалдуулугун көрсөтсүн. 5. Боёктуу контур картага түшүргүлө. 6. Картограмманы талдап, тыянақ чыгаргыда.

## ТЕРМИНДЕРДИН ЖАНА ҚЫСКАРТУУЛАРДЫН СӨЗДҮГҮ

**Азия-Тынч океан региону (АТР)** – саясий-географиялык түшүнүк. Бирок, ал региондун чеги ар башкача жүргүзүлгөндүктөн, ага 30дан 45ке чейин өлкө кирип кетет.

**Аквакультура** – суудагы «фермаларда», «плантацияларда» балык, молюска, бермет, балыр ж. б. дениз жаныбарларын жана осүмдүктөрүн колдо карман естүүрү.

**АСЕАН** – Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы.

**Африканын бирдиктүү уюму (ОАЕ)** – 1963-жылы уюшулуп, Африканын 51 мамлекеттин бирликтirген уюм. Штаб-квартирасы Аддис-Абебада. 2001–2002-жылдарда ОАЕ Африка союзуна (АС) айланырылып, анын алдында жалпы африкалык парламент, бирдиктүү банк, валюта фонду ж. б. өлкөлөрдүн үстүнөн карама-гана уюмдарды түзүү карапган.

**Бүткүл дүйнөлүк банктын** курамына төрт финанссылык уюмдар киред. Бирок, негизги ролду Эл аралык өзөргүү жана өнүктүрүү банкы ээлэйт (МБРР). Банк финанссыга мұктаж өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Банктын башкармалыгы АКШ-нын борбору – Вашингтондо орун алған.

**Генофонд** – берилген популяцияны түзгөн жандыктардагы гендердин жыйындысы. Биосферанын генофонду Жер үстүндө жашап жаткан азыркы түрлөрдүн гендеринин жыйындысы.

**Геноцид** – калктын кәэ бир топторун расалык, улуттук, этностук же диндик айырмачылыктары боюнча кыргынга алуу.

**Гринпис** – 1971-жылы айланы чайронун жабыркашын токтотуу максатында уюшулган эл аралык көз карандысыз коомдук уюм. Гринпис ядролук куралды сыноого, айланы чайронун өнер жай жана башка калдыктар менен булғанышына карши турат. Дениз жаныбарларын коргоо иштерине да катышат.

**Демография** – калктын осүп-өнүгүү мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Калктын санын, табигый осүшүн, курактык жана жыныстык абалын изилдейт.

**Депопуляция** – өлкөнүн же райондун калктын санынын осүшү аны толуктай албагандыгынын натыйжаласында, калктын жалпы санынын азайышы.

**Депрессиялык район** – өзүнүн өнүгүүсүндө жогорку деңгээлге жеткен эски өнер жайллуу райондун ИТРдин мезгилинде эски өндүрүштүн басымдуулук кылганына байланыштуу экономикалык осүштүн көп стимулдарынан ажыраган район. «Депрессиялык район» деген түшүнүк 1929–1933-жылдардагы кризистерден кийин пайдалогон.

**Доминион** – Британия империясына кирип, Англиянын король айымы өкмөттү башкаруучу деп тааныган, бирок, чынында мамлекеттин озү башкарған өлкө.

**Европа союзу** – Европа мамлекеттеринин биримдиги. Ага 1957-жылы 6, 1973-жылы 3, дагы 1995-жылга чейин 6 мамлекет кирген. Ал союзга кийин Чыгыш Европа мамлекеттери да кире баштады.

**Контейнерлештируу** – даана жүктөрдү атайын көлөмдүү идиштерге-контейнерлөргө салып ташуу. Аны менен байланыштуу атайын контейнер ташуучу транспорт жана сактоочу жайлар пайда болду.

**ЛАИ** – Латын Америкалык ассоциациялык интеграция Латын Америкалык мамлекеттердин бирдиктүү уюму. Ага 10 мамлекет мүчө.

**Латифундия** – жеке менчиктеги кенири аймакты ээлegen жерлер.

**Мегаполис** – чоң шаардын төгөрөгингеди агломерациялардын бириккенин пайда болгон ири шаарлар бирикмеси.

**МВФ** – эл аралык валюта фонду, ЭВФ – мамлекеттер аралык валюта-кредиттик уюм. Өлкөлөр арасындагы валюта-финансы мамилелерин жөнгө салуу, валюта курстарын бир калыпта кармоо жана муктаж болгон өлкөлөргө жардам берүү үчүн түзүлген. ЭВФке 180 елкө, анын ичинде Россия жана КМШ өлкөлөрү кирет. Башкармалык АКШнын борбору – Вашингтондо.

**МГС** – Эл аралык Географиялык союз – (ЭГС) географтардын 1922-жылы уюшулган дүйнөлүк илимий бирикмеси. Максаты – географиялык көйгөйлөрдү изилдөө, өзгөчө эл аралык биргелешип изилдөөнү талап кылган маселелерди, алардын натыйжаларын талкуулап, жарыкка чыгарууну көздөгөн уюм. ЭГСтин конгресстері 4 жылда бир жолу өткөрүлөт.

**Мониторинг** – айлана чөйрөнү көзөмөлдөө, аны коргоо жана келечегин айтуу жагында байкоо жүргүзүү системасы. Мониторингдин глобалдык, региондук жана локалдык дөнгөлөрдөр болот.

**НАТО** – Түндүк Атлантика келишими уюму – 1949-жылы уюшулган Саясий-аскердик блок. Башында АКШ баш болгон 16 мамлекет кирген. 1999-жылы 3 мамлекет, 2004-жылы дагы 7 мамлекет, анын ичинде мурдагы СССРдин курамындагы Балтия өлкөлөрү да кирди.

**ОПЕК** – нефтини экспорттогон өлкөлөрдүн уюму – Персия булуунунун 6 өлкөсү, Индонезия, Түндүк Африканын 3 өлкөсү, Латын Америкасынан Венесуэла кирет.

**Полимагистраль** – транспорттун бир, же бир нече түрүнүн жарыш же ага жакын жайгашкан, эки районду, же жол түйүндөрүн туташтырган жолдордун системасы.

**«Полюс роста» – осүү уюлу** – төгөрөгингеди райондордун өнүгүшүнө таасирин тийгизген шаар же ири онөр жай курулушу.

**Сегрегация** – кээ бир расалык же этностук топторду мажбурлоо жолу менен бөлүндү кылуу саясаты.

**Сепаратизм** – мамлекетти түзүүгө багытталган болуп-жаруу саясаты.

**ПРП территории** – аймактын жаратылыши ресурстук потенциалы – илимий-техникалык прогресссти эске алыш чарбалык иште пайдаланууга жарактуу жаратылыши ресурстарынын жыйындысы. ПРП эки негизги көрсөткүчү – өлчөмү жана түзүлүшү менен мунөздөлөт.

**Ресурстук цикл** – жаратылыши ресурстарынын табылуу, алыш чыгуу, иштетүү, пайдалануу, калдыктарын кайра айлана-чейрөгө чыгаруу жолдоруна байкоо

жүргүзүү. Циклдердин мисалдары: металлдар, суу, токой ресурстары жана башка ушул сыйктуулар.

**Совет Европы (СЕ) – Европа Кенеши** – адам укугу, негизги эркиндиктер жана парламенттик демократия боюнча интеграциялык процесстерге консультация берүү үчүн түзүлгөн саясий уюм. СЕнин секретариаты Страсбургда (Франция) жайгашкан.

**Соода балансы** – жыл ичинде өлкөгө алышып келинген жана тышка чыгарылып кеткен товарлардын баасынын катнашы. Баланс активдүү болгондо тышка чыгарылган товарлардын баасы өлкөгө келген товарлардын баасынан жорору, теске-рисинче болгондо баланс – пассивдүү.

**Субурбанизация** – шаарлардын чет-жактарынын жана жандоочу-шаарлардын тез ескөнүнө байланыштуу, калктын борбордук бөлүктөн чет-жакты карай, эмгектенгөн жакка көчүшү.

**Теократтык монархия** – өкмөттүн башында, ошондой эле диндин да башында турган өкүлчүлүк.

**Технопарк** – (илим изилдөөчү технологиялык парк) ири университеттин, институттун, лабораториянын төгрөгүнде топтолгон, илимди көп талап кылган фирмалар. Парктын негизги милдети – жаны идеяларды иш жүзүнө ашыруу мөөнөтүн кыскартуу.

**Технополис** – атайын курулган комплекстүү илимий-өндүрүштүк, илимди көп талап кылган өнер жай менен инновациялык технологияны, иштетүүчү илимий борборлорду жана кадрларды даярдоочу шаарча.

**ТНК – Транснациональная корпорация – Үлүттар мамлекеттер аралык корпорация** – ар башка өлкөлөрдө жайгашкан бир тармактагы ишканалардын биримкеси (корпорация, концерн).

**Үнитардык мамлекет** – аймактык-администрациялык түзүлүшү боюнча өлкөдө бир гана мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийлиги бар мамлекет.

**Федерациялык мамлекет** – аймактык-администрациялык түзүлүшү боюнча өлкөдө бирдиктүү (федерация) башкаруу органдарынан жана мыйзамдарынан башка, езүн-езү башкара турган аймактык бирдиктери, езүнүн мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги бар өлкөлөр (республика, провинция, штат ж. б.).

**Экономикалык активдүү калк** – эмгекке жарамдуу калктын материалдык өндүрүшкө катышкан жана өндүрүштүк эмес чөйрөдө иштеген бөлүгү.

**ЭГП – экономико-географическое положение** – өлкөнүн, региондун экономикалык-географиялык абалы.

**Этнология (этнография)** – калктын пайда болушу, алардын муноздүү өзгөчөлүктөрү, этностук процесстерге байланышкан карым-катнаштары жөнүндөгү илим.

**Этиос** – тили, аймагы, чарбасы, маданияты боюнча бирдиктүү, тарыхый калыптанган адамдардын туруктуу тобу.

## ТИРКЕМЕЛЕР

1-таблица

Дүйнедегү башкаруусу монархиялык формадагы өлкөлөр

Өлкөлөр	Башкаруу формасы	Өлкөлөр	Башкаруу формасы
<b>Чет өлкөлүк Европада:</b>		<b>Чет өлкөлүк Азияда:</b>	
Андорра	Княздык	Бахрейн	Эмирлик
Бельгия	Королдук	Брунея	Султандык
Ватикан	Теократиялык	Бутан	Королдук
Улуу Британия	Монархия	Иордания	Королдук
Дания	Королдук	Камбоджа	Королдук
Испания	Королдук	Катар	Эмирлик
Лихтенштейн	Королдук	Кувейт	Эмирлик
Люксембург	Княздык	Малайзия	Султандык
Монако	Улуу герцогдук	Непал	Королдук
Нидерландия (Голландия)	Княздык	Оман	Султандык
Норвегия	Королдук	БАЭ	Эмирлик
Швеция	Королдук	Сауд	Королдук
Океания	Королдук	Арабиясы	Королдук
Тонго	Королдук	Тайланд	Империя
		Япония	
		Африкада:	
		Лесото	Королдук
		Марокко	Королдук
		Свазиленд	Королдук

2-таблица

Дүйнедегү нефтинин запасы мол өлкөлөр

Өлкөлөр	Табылган запасы, млрд т	Өлкөлөр	Табылган запасы, трлн т
Сауд Арабиясы	35,8	Мексика	4,0
Россия	20,0	Ливия	3,8
Ирак	15,1	АКШ	3,7
Кувейт	13,3	Кытай	3,3
БАЭ	12,6	Нигерия	3,1
Иран	12,3	Норвегия	1,2
Венесуэла	11,1	Алжир	1,2
Казакстан	5,4		

3-таблица

Дүйнедегү жаратылыши газынын запасы мол өлкөлөр

Өлкөлөр	Табылган запасы, млрд т	Өлкөлөр	Табылган запасы, трлн т
Россия	48,1	Нигерия	3,3
Иран	20,9	Ирак	3,1
Катар	8,5	Норвегия	3,0
БАЭ	5,8	Малайзия	2,4
Сауд Арабиясы	5,7	Кытай	2,1
АКШ	4,7	Мексика	1,9
Венесуэла	4,1	Нидерландия	1,8
Алжир	3,7	Канада	1,8
Индонезия	3,5	Кувейт	1,5

Дүйнөлөгү көмүр жана темир кенинин запасы мол олкөлөр

4-таблица

Өлкөлөр	Көмүрдүн табылган запасы, млрд т	Өлкөлөр	Темир кенинин табылган запасы, млрд т
АКШ	445	Россия	25
Кытай	296	Кытай	25
Россия	202	Украина	22
ТАР	116	Австралия	18
Австралия	116	Канада	12
ГФР	106	Бразилия	8
Индия	78	Казакстан	8
Украина	47	АКШ	7
Улуу Британия	45	Швеция	4
Казакстан	34	Индия	3

Дүйнө региондорунун айдоо жерлер менен камсыз болушу (киши башына)

5-таблица

Региондор	Камсыз болушу, га менен	Региондор	Камсыз дуулук, га менен
КМШ	0,80	Түндүк Америка	0,60
Чет өлкөлүк Европа	0,25	Түштүк Америка	0,35
Чет өлкөлүк Азия	0,13	Австралия жана Океания	1,80
Бүткүл дүйнө Африка	0,22		0,20

Дүйнөнүн энергетикалык тилропотенциалы жана аны пайдалануу

6-таблица

Региондор	Млрд кВт·с	% менен	Анын ичинен пайдаланганы, % менен
КМШ	1100	11,2	20
Чет өлкөлүк Европа	710	7,3	70
Чет өлкөлүк Азия	2670	27,3	14
Африка	1600	16,4	3
Түндүк Америка	1600	16,4	38
Латын Америкасы	1900	19,4	16
Австралия жана Океания	200	2,0	18
Бүткүл дүйнө	9780	100,0	21

7-таблица

Дүйнөлүгү токойлуу жана токою аз өлкөлөр

Токойлуу өлкөлөр	Токойлуулук, % менен	Токою аз өлкөлөр	Токойлуулук, % менен
Суринам	95	Оман	0,0
Папуа – Жаны Гвинея	84	Кувейт	0,1
Гайана	83	Борб.Африка Респ.	0,2
Габон	78	Сауд.Арабиясы	0,6
Конго Дем. Республикасы	77	Иордания	0,8
Финляндия	76	Исландия	1,0
Камбоджа	76	Египет	1,0
КЭДР	75	БАЭ	1,0
Швеция	68	Гаити	1,5
Япония	67	Нигер	1,7
Корея Республикасы	66	Алжир	2,0
Лаос	66	Афганистан	2,9
Бразилия	65	ТАР	3,7

8-таблица

Атмосферага комүктөкти көп чыгарған өлкөлөр

Өлкөлөр	Чыгарылган колом, млн т	Өлкөлөр	Чыгарылган колом, млн т
АКШ	4900	Канада	400
Кытай	2700	Италия	400
Россия	2100	Франция	350
Япония	1100	Польша	350
ГФР	850	Мексика	330
Индия	750	Казакстан	300
Украина	600	ТАР	300
Улуу Британия	550	Корея Республикасы	300

9-таблица

1950–2001-жыллардагы дүйнөнүн калкынын осүшү

Жылдар	Бардыгы, млн киши	Жылдын өсүшү млн	Жылдар	Бардыгы, млн киши	Жылдык өсүшү млн киши
1950	2527	37	1992	5469	81
1955	2779	53	1993	5556	80
1960	3060	41	1994	5644	80
1965	3345	70	1995	5734	78
1970	3724	78	1996	5811	77
1975	4076	72	1997	5881	71
1980	4457	76	1998	5952	71
1985	4941	83	1999	6020	68
1990	5295	88	2000	6091	71
1991	5381	83	2001	6160	69
			2007	6612	74
			2025	8500	–

Европанын калкынын тескери осүнштөгө олкөлөрү (2005)

Олкөлөр	Табигый осүүсү, % менен	Олкөлөр	Табигый осүүсү, % менен
Испания	-1	Швеция	-3
Швейцария	-1	Румыния	-3
Греция	-1	Венгрия	-4
Австрия	-2	Эстония	-4
Италия	-2	Латвия	-5
Чехия	-2	Белоруссия	-5
Словения	-2	Россия	-6
Литва	-2	Болгария	-7
Германия	-3	Украина	-7

11-таблица

1995–2005-жылдардагы калкынын табигый осүүшүн жогору олкөлөр

Олкөлөр	Табигый осүүсү % менен	Олкөлөр	Табигый осүүш, % менен
Йемен	38	Конго	28
Сомали	34	Бенин	28
Нигер	32	Гана	28
Мали	31	Либерия	28
Конго ДР	31	Мавритания	28
Оман	31	Пакистан	28
Афганистан	30	Бутан	28
Сауд Арабиясы	30	Ирак	28
Иордания	30	Гондурас	28
Гватемала	30	Камерун	27
Никарагуа	30	Буркино-Фасо	27
Мадагаскар	29	Сенегал	27
Уганда	29	Того	27

12-таблица

Дүйнодосту калкын көп олкөлөр

Олкөлөр	1990-жылкы калкынын саны, млн киши	Олкөлөр	2007-жылкы калкынын саны, млн киши
Кытай	1120	Кытай	1319
Индия	830	Индия	1123
Советтер Союзу*	289	АКШ	302
АКШ	250	Индонезия	225
Индонезия	180	Бразилия	192
Бразилия	150	Пакистан	162
Япония	124	Россия	142
Пакистан	112	Бангладеш	158
Бангладеш	112	Япония	128
Нигерия	90	Нигерия	148
Мексика	86	Мексика	105
ГФР	80	ГФР	82
Вьетнам	68	Вьетнам	85
Филиппин	60	Филиппин	88
Түркия	59	Иран	71
Италия	58	Египет	75
Тайланд	58	Түркия	74
Улуу Британия	57	Эфиопия	79
Франция	56	Тайланд	63
Украина	52	Франция	62

Адам омурнун узактығы жөнөрү жана темен өлкөлөр (2005)

Өлкөлөр	Күтүлгөн омурдан узактығы, жыл	Өлкөлөр	Күтүлгөн омурдан узактығы, жыл
Япония	80,7	Сьерра-Леоне	40,3
Австралия	79,8	Малави	40,7
Швейцария	79,6	Уганда	41,4
Швеция	79,6	Руанда	42,1
Канада	79,4	Замбия	43,0
Исландия	79,4	Гвинея-Бисау	43,8
Италия	79,0	Афганистан	45,5
Франция	78,8	Буркино-Фасо	46,0
Испания	78,8	Ангола	46,5
Норвегия	78,7	Гвинея	46,5
Израиль	78,6	Мозамбик	46,9

Дүйнодегү ири шаар агломерациялары (2005)

Агломерациялар	Калкынын саны, млн киши	Агломерациялар	Калкынын саны, млн киши
Токио	26,4	Дакка	11,7
Мехико	17,9	Каракчи	11,4
Мумбай	17,5	Париж	11,3
Сан-Паулу	17,5	Дели	11,3
Нью-Йорк	16,6	Лондон	11,2
Москва	13,4	Осака	11,0
Лос-Анджелес	13,0	Пекин	10,8
Шанхай	12,9	Джакарта	10,6
Лагос	12,8	Манила	10,5
Калькутта	12,7	Рио-де-Жанейро	10,5
Буэнос-Айрес	12,4	Каир	10,3
		Сеул	10,0

Шаар калкынын саны боюнча ири при өлкөлөр

Өлкөлөр	Шаар калкы, млн киши	Шаар калкынын үлүшү, % менен
Кытай	470	36
Индия	280	28
АКШ	220	77
Бразилия	125	81
Россия	106	73
Япония	90	79
Индонезия	85	40
Мексика	74	74
ГФР	71	87
Улуу Британия	53	79
Нигерия	48,1	43
Түркия	48,1	74
Франция	43,9	75
Филиппин	41,1	56
Италия	38,6	67

Дүйнөнүн кээ бир өлкөлорунун ИДПинин түзүлүшү (2005)

16-таблица

Өлкөлөр	Айыл чарбасы	Өнер жайы	Тейлоо чойрсү	Өлкөлөр чарбасы	Айыл чарбасы	Өнер жайы	Тейлоо чойрсү
Кувейт	0	45	55	Россия	7	39	54
ГФР	1	30	69	Бразилия	7	29	64
Уллуу Британия	1	29	70	Литва	8	33	59
Италия	1	32	67	Румыния	13	36	51
Япония	1	32	66	Украина	14	38	48
АКШ	2	25	73	Кытай	16	51	33
Франция	3	25	72	Индонезия	17	47	36
Нидерландия	3	26	70	Индия	25	27	48
Австралия	3	27	71	Нигерия	30	45	25
БАЭ	3	48	49	Гана	35	25	40
Чехия	4	41	55	Камбоджа	37	20	43
Польша	4	36	60	Өзбекстан	42	21	37
Канада	4	24	72	Уганда	42	19	39
Венесуэла	5	36	59	Эфиопия	52	11	37

Дүйнөлүк чарбанын он борбору (2005)

17-таблица

Борборлор	ИДП, млрд АКШ доллары	Дүйнөлүк	
		ИДП үлшүү	% менен
Түндүк Америка	10850		22,5
Батыш Европа	9700		20,0
Кытай	4900		10,1
Азиянын НИСи	3650		7,5
Япония	3500		7,2
Индия	2020		4,1
КМШ	2000		4,1
Бразилия	1100		2,3
Пере булуну	950		2,0
Мексика	875		1,8

Дүйнөлүк чарбанын осушунүүн кээ бир корсоктукчтору

18-таблица

Корсоктукчтор	Өлчөм бирдиги	1950	1960	1970	1980	1990	2003
Нефть өндүрүү	млн т	525	1060	2270	3000	3100	3600
Жаратылыш газын чыгаруу	млрд м³	200	650	1050	1500	2050	2420
Көмүр казып алуу	млн т	1820	2575	2860	3750	4620	4950
Электр-энергия өндүрүү	млрд кВт·с	950	2300	5000	8250	11800	15580
Темир кенташын алуу	млн т	250	500	750	900	965	1060
Болот эритүү	млн т	200	350	600	715	770	850
Алюминий эритүү	млн т	1,5	4,6	10,2	16,1	19,3	25,0
Женил автомобиль чыгаруу	млн даана	8,1	15,5	23,8	28,4	35,7	42,2
Пахтадан көздөмө чыгаруу	млрд м³	30	40	45	55	77	78
Дан эгин жыйниоо	млн т	630	850	1100	1450	1950	2050
Балык кармоо жана дениз продукциясын даирдоо	млн т	21	40	69	75	100	130
Автомобиль жолунун узундугу	млн км	15,5	17,0	19,7	22,3	23,6	28,0
Дүйнөлүк автопарк	млн даана	50	120	245	370	520	620
Авиа жүргүнчлөрдү ташуу	млн киш	30	70	340	750	1150	2400
Дүйнөлүк соодамын айланышы	млрд АКШ долл	125	260	650	4050	6980	13000

19-таблица

Алдынкы олкөлөр боюнча онор жайыны болуштурулушу (2003)

Бүткүл дүйнө олкөлөрү	Продукциясы, млрд АКШ доллары	Дүйнөлүк көлемгө % менен	Өлкөлөр	Продук., млрд АКШ доллары	Дүйнөлүк көлемгө % менен
Бүткүл дүйнө АКШ	9740	100,0	Бразилия	200	2,1
	2025	20,8	Мексика	150	1,5
Кытай	1115	11,4	Тайвань	150	1,5
Япония	800	8,2	Индонезия	145	1,5
ГФР	625	6,4	Сауд Арабиясы	145	1,5
Россия	435	4,5	Корея Респуб.	140	1,4
Франция	355	3,6	Испания	130	1,3
Улуу Британия	335	3,4	Австралия	95	1,1
Италия	330	3,4	Тайланд	80	1,0
Канада	225	2,3	Малайзия	70	0,9
Индия	205	2,1			

20-таблица

Кээ бир олкөлөрдөгү энергоресурстарды киши башына пайдалануу

Өлкөлөр	Жылдан керек-telүүчү шарттуу жылуулук, кг	Өлкөлөр	Жылдан керек телүүчү шарттуу жылуулук, кг
Эн жогорку деңгээл (5000 кгдан ашык)		Ливия	1800
АКШ	11500	Тайланд	1450
Канада	11200	Бразилия	1100
БАЭ	10500	Кытай	1000
Австралия	7800	Теменкүү деңгээл (100-1000 кг)	
Сауд Арабиясы	6200	Египет	820
ГФР	5700	Түркия	800
Россия	5700	Индия	430
Жогорку деңгээл (2500-5000 кг)		Пакистан	350
Корея Республикасы	4600	Гана	300
Швейцария	4500	Эн томонкүү деңгээл (100ден кем кг)	
Польша	3700	Сомали	90
Испания	3400	Танзания	40
Орточо деңгээл 11000-2500 кг)		Конго ДР	35
Аргентина	2200	Чад	7

21-таблица

Электр-энергиянын иштеп чыгаруудагы алдынкы он олко (2007)

Өлкөлөр	Бардыгы, млрд кВт·с	Киши башына болуштургендө, мин кВт·с
АКШ	4255	13300
Кытай	2875	1050
Япония	1150	8500
Россия	982	6050
Канада	585	18900
ГФР	635	6860
Индия	725	560
Франция	580	9150
Улуу Британия	415	6250
Бразилия	385	2000

Дүйнүүн ири ГЭСтери, млн кВт

22-таблица

ГЭСтин аты	Мамлекет	Кубаттуулугу	Ишке кирген жылы
Санься	Кытай	18,2	2009
Итайну	Бразилия – Парагвай	12,6	1983
Гранд-Күш	АКШ	10,8	1942
Гурии	Венесуэла	10,3	1968
Тукуруп	Бразилия	8,0	1984
Саян-Шушенск	Россия	6,4	1980
Корпус-Посадос	Аргентина-Парагвай	6,0	1990
Красноярск	Россия	6,0	1968
Ла-Гранд-2	Канада	5,3	1979
Черчил-Фолз	Канада	5,2	1971
Кесидо	Бразилия	5,0	1987
Тарбела	Пакистан	4,7	1977
Братск	Россия	4,5	1961
Усть-Илим	Россия	4,3	1977
Каборра-Басса	Мозамбик	4,2	1975
Рогун	Тажикстан	3,6	1985
Оак-Крик	АКШ	3,6	1985
Пауло-Афансо-1	Бразилия	3,4	1965
Илья-Сол Тейра	Бразилия	3,2	1973
Нурек	Тажикстан	3,0	1976

Алюминий индустриясының он олко (2007)

23-таблица

Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т	Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т
АКШ	2,3	Бразилия	1,5
Россия	3,7	Норвегия	1,4
Кытай	8,7	ТАР	0,9
Канада	3,0	Бахрейн	0,8
Австралия	1,9	Индия	1,0

Станокторду чыгаруудагы олчому боюнча алдынсы он олко (2007)

24-таблица

Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т долл.	Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т долл.
Япония	13800	Швейцария	2800
ГФР	9500	Корея Республикасы	2800
АКШ	3200	Тайвань	1500
Италия	4900	Испания	1000
Кытай	5000	Канада	900

Химиялык була чыгаруудагы олчому алдынсы он олко (2007)

25-таблица

Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т	Өлкөлөр	Өндүрүү, млн т
Кытай	15,0	Япония	1,2
АКШ	4,2	Индонезия	1,2
Тайвань	3,3	Түркия	1,1
Корея Респуб.	2,3	Тайланд	0,9
Индия	2,2	ГФР	1,1

Пахтадан көлдеме токуудагы алдынкы он олко (2005)

26-таблица

Өлкөлөр	Өндүрүү, млн м <sup>3</sup>	Өлкөлөр	Өндүрүү, млн м <sup>3</sup>
Кытай	25,5	Италия	1,0
Индия	18,2	Япония	0,8
ТАР	3,7	Тайвань аралы	9,8
Россия	1,8	ГФР	0,5
Бразилия	1,1	Франция	0,5

Дан этиндерин жыйноодогу алдынкы он олко (2007)

27-таблица

Өлкөлөр	Дүн жыйын, млн т	Киши башына туура келгени, кг
Кытай	420	325
АКШ	390	1250
Индия	230	250
Россия	78	580
Франция	72	1170
Индонезия	63	290
Канада	57	1800
Бразилия	67	290
ГФР	51	550
Украина	42	1050

Балык уулдо жана дениз продукциясын жыйвоо алчому боюнча алдынсы он олко (2007)

28-таблица

Өлкөлөр	Кармалганы, млн т	Өлкөлөр	Кармалганы, млн т
Кытай	48,9	Индонезия	5,8
Перу	9,6	Чили	5,6
Япония	5,2	Россия	3,2
Индия	6,2	Тайланд	4,0
АКШ	5,6	Норвегия	3,2

Автомобиль паркы боюнча алдынкы он олко (2007)

29-таблица

Өлкөлөр	Бүткүл автопарк, млн машина	Анын ичинен женил машина, млн даана
АКШ	136	107
Япония	56	42
ГФР	45	42
Италия	34	32
Франция	30	28
Улуу Британия	30	25
Россия	24	19
Испания	18	17
Канада	18	13
Бразилия	23	13

30-таблица

Дениз соода флоту боюнча алдынаны он алкө (2007)

Өлкөлөр	Тоннаж, бр-рег. т*	Өлкөлөр	Тоннаж, бр-рег. т
Панама	130,5	Кипр	21,3
Либерия	55,5	Норвегия	25
Багама аралдары	33,5	Сингапур	18,4
Мальта	22,8	Япония	25,1
Греция	32,3	Кытай	16,9
Улуу Британия	17,9		

\* брутто-регистрлик тонна-дениз кемелеринин жұқ сыйымдаулугу  
1 бр-рег. т=100 куб футт же 2,83 м<sup>3</sup>

\*\* Сянгандың (Гонконгдун) флотунан тышкары (7,4 млн бр-рег. т)

31-таблица

Эл аралық туризм жакшы онүккөн олқолор (2007)

Өлкөлөр	Туристтердин саны, млн адам	Өлкөлөр	Туристтердин саны, млн адам
Франция	79,1	Австрия	20,3
АҚШ	51,1	Польша	16,0
Испания	58,5	Венгрия	9,8
Италия	41,4	Греция	16,0
Кытай	50,0	Португалия	13,9
Улуу Британия	30,7	Малайзия	17,5
Россия	20,2	Нидерландия	10,7
Мексика	21,4	Тайланд	13,9
Канада	18,3	Түркия	18,9
ГФР	23,6		

32-таблица

Жер жүзүндөгү калктын санының есүшү боюнча болшколу (2025)

Бүткүл дүйнө, региондор	Калктын саны, млн адам	Бүткүл дүйнө, региондор	Калктын саны, млн адам
Бүткүл дүйнө	7825	Чет өлкөлүк Азия	4630
Экономикалык жактан онүккөн олқолор	1215	Африка	1300
Өнүгүп келе жаткан олқолор	6610	Түндүк Америка	365
КМШ	290	Латын Америкасы	695
Австралия жана Океания	40	Чет өлкөлүк Европа	505

Дүйнөнүн калкынындын жылдары орточо осуусу, % менен

33-таблица

	Жылдары			
	1965–1970	1990–1995	1995–2000	2000–2007
Бүткүл дүйнө	2,0	1,5	1,3	1,2
Өнүккөн олкөлөр	1,1	0,6	0,4	0,2
Өнүтүп келе жаткан олкөлөр	2,5	1,8	1,6	1,5
Европа	0,7	0,2	0,0	-0,1
Азия	2,4	1,6	1,4	1,3
Африка	2,6	2,5	2,4	2,2
Түндүк Америка	1,1	1,0	0,9	1,0
Латын Америкасы	2,6	1,7	1,6	1,4
Австралия жана Океания	1,3	1,2	1,2	1,2

Дүйнөнүн эки ири жыйырма олкосүндөгү калктын осушунун болжолу (2025)

34-таблица

Олкөлөр	Калктын саны, млн менен	Олкөлөр	Калктын саны, млн менен
Кытай	1490	Япония	120
Индия	1330	Эфиопия	115
АКШ	325	Вьетнам	110
Индонезия	275	Филиппин	110
Пакистан	265	Конго Демокр.Респ.	105
Бразилия	220	Иран	95
Нигерия	185	Египет	95
Бангладеш	180	Турция	88
Россия	138	ГРР	80
Мексика	130	Тайланд	73

Региондор боюнча урбанизациялык осуу

35-таблица

Региондор, дүйнө	Шаар калкы, млн адам (болжол)		Шаар калкынын жалпы калктасты үлүшү, % (болжолу)	
	2010-ж.	2025-ж.	2010-ж.	2025-ж.
Бүткүл дүйнө	3665	5015	53	61
Европа	570	600	78	83
Азия	1850	2654	44	54
Африка	470	805	44	54
Түндүк Америка	265	315	81	85
Латын Америкасы	485	600	81	85
Австралия жана Океания	25	30	71	74

## Дүйнө олкодорунун демографиялык маалыматтары жана даймасы

36-табеллици

Мамлекеттер	Аянын (мин км <sup>2</sup> )	Калкы (млн)			Жылдык табигый есуу	Шаар калкынын үзүүшү	Борбор, администра- циялык борбор
		1994	2000	2010			
Дүйнө	1479140,0	5602,8	6090,0	7111,5	1,7	49	-
РОССИЯ ЖАНА ЖАНЫ ЧЕТ ОЛКОДОР							
Россия	17075,4	148,4	146	139	-0,2	74	Москва
Украина	603,7	52,2	52,4	53,3	0,1	68	Киев
Белоруссия	207,6	10,3	10,5	11,1	0,3	67	Минск
Казакстан	2717,3	17,4	18,9	21,9	1,4	58	Астана
Армения	29,8	3,6	4,0	4,5	1,8	68	Ереван
Азербайджан	86,6	7,4	8,3	9,5	2,0	53	Баку
Озбекстан	447,4	22,5	26,4	32,8	2,7	40	Ташкент
Тажикстан	143,1	5,9	7,1	9,1	3,2	31	Душанбе
Түркмөнстан	488,1	4,1	4,8	5,5	2,7	45	Ашхабад
Кыргызстан	198,5	4,7	5,4	6,6	2,2	38	Бишкек
Молдавия	33,7	4,4	4,7	5,2	0,8	48	Кишинев
Грузия	69,7	5,6	5,9	6,1	0,9	56	Тбилиси
Латвия	64,5	2,7	2,7	2,9	0,1	71	Рига
Литва	65,2	3,8	3,9	4,1	0,4	69	Вильнюс
Эстония	45,1	1,6	1,6	1,7	0,2	71	Таллинн
ЕВРОПА							
Австрия	83,8	7,9	8,0	8,2	0,1	70	Вена
Албания	28,7	3,4	3,8	3,9	1,9	37	Тирана
Андорра	0,5	0,05	0,05	0,06	0,1	-	Андорра
Бельгия	30,5	10,1	10,2	9,7	0,2	95	Брюссель
Болгария	110,2	8,9	8,8	8,8	0,0	68	София
Босния жана Герцеговина	51,0	4,3	4,5	4,4	0,8	36	Сараево
Ватикан	0,0004	0,001	-	-	-	-	
Улуу Британия	244,1	58,1	59,0	59,9	0,3	90	Лондон
Венгрия	93,0	10,3	10,2	10,5	-0,2	63	Будапешт
Германия	356,8	80,5	80,2	78,2	-0,1	90	Берлин
Гибралтар <sup>1</sup>	0,006	0,03	-	-	-	-	
Греция	132	10,3	10,4	10,4	0,1	59	Афины
Дания	44,5	5,2	5,2	5,1	0,1	85	Копенгаген
Ирландия	70,0	3,6	3,7	3,4	0,6	56	Дублин
Исландия	103,0	0,3	0,3	0,3	1,2	90	Рейкьявик
Испания	507,6	38,7	39,1	40,1	0,2	91	Мадрид
Италия	301,2	58,1	58,3	56,4	0,1	72	Рим

1	2	3	4	5	6	7	8
Лихтенштейн	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	-	Вадуц
Люксембург	2,6	0,4	0,4	0,4	0,3	78	Люксембург
Македония	26,0	2,0	2,2	2,2	1,0	54	Скопье
Мальта	0,3	0,4	0,4	0,4	0,8	85	Валетта
Монако	0,1	-	-	-	-	-	Монако
Нидерландия	41,2	15,3	15,8	16,6	0,5	89	Амстердам
Норвегия	386,0	4,3	4,4	4,5	0,4	71	Осло
Польша	312,7	38,7	39,5	41,3	0,4	61	Варшава
Португалия	92,1	10,5	10,6	10,8	0,1	30	Лиссабон
Румыния	237,5	23,2	23,4	24,0	0,1	54	Бухарест
Сан-Марино	0,06	0,024	-	-	-	-	
Словакия	49,0	5,4	5,6	5,9	0,5	67	Братислава
Словения	20,0	1,9	2,0	2,1	0,3	49	Любляна
Финляндия	338,0	5,1	5,2	5,0	0,3	62	Хельсинки
Франция	551,6	57,3	58,8	58,8	0,4	73	Париж
Хорватия	57,0	4,6	4,6	4,8	0,1	51	Загреб
Чехия	78,9	10,4	10,6	10,8	0,1	79	Прага
Швейцария	41,3	6,9	7,0	6,0	0,3	60	Берн
Швеция	450,0	8,7	8,9	8,9	0,3	83	Стокгольм
Югославия *	255,8	10,1	10,4	-	0,5	47	Белград

## АЗИЯ

Аомынь (Макао)	0,2	0,5	0,5	0,6	1,3	97	Аомынь
Афганистан	652	17,7	20,7	34,5	2,6	18	Кабул
Бангладеш	142,7	116,8	134,3	165,1	2,4	14	Дакка
Бахрейн	0,7	0,6	0,6	0,8	2,4	81	Манама
Бруней	5,8	0,3	0,3	0,4	2,5	59	Бандар-Сери-Бегаван
Бутан	47,0	0,8	0,9	1,1	2,0	13	Тхимпху
Чыгыш Тимор	14,7	-	-	-	-	-	Дили
Вьетнам	329,6	72,3	82,6	92,4	2,2	20	Ханой
Израиль	14,1	5,4	5,9	6,9	1,5	91	Тель-Авив
Индия	3288,0	918,6	1035,7	1172,1	2,0	26	Дели
Индонезия	2027,0	190,9	211,6	238,8	1,7	31	Джакарта
Иордания	89,4	3,8	4,6	6,4	3,4	70	Амман
Ирак	435,0	19,6	24,3	34,1	3,7	73	Багдад
Иран	1648,0	63,7	77,6	105,0	3,3	54	Тегеран
Йемен Респ.	531,0	11,1	13,6	19,0	3,5	25	Сана
Камбоджа	181,0	9,5	10,8	10,5	2,2	13	Пномпень
Катар	11,4	0,5	0,6	0,7	2,5	90	Доха
Кипр	9,2	0,7	0,8	0,8	1,1	62	Никосия
Китай	9651,0	1196,5	1292,5	1420,3	1,3	31	Пекин
КЭДР	121,2	23,1	25,7	28,5	1,9	64	Пхеньян

1	2	3	4	5	6	7	8
Корея Респ.	99,6	45,2	48,2	51,7	1,1	74	Сеул
Кувейт	20,2	1,5	1,7	3,2	3,0	—	Эль-Кувейт
Лаос	236,8	4,7	5,6	7,2	2,9	16	Вьентьян
Ливан	10,4	3,6	4,1	4,9	2,1	84	Бейрут
Малайзия	333,0	19,7	22,9	27,1	2,5	35	Куала-Лумпур
Мальдив	0,3	0,2	0,3	0,4	3,4	28	Мале
Монголия	1566,5	2,4	2,8	3,5	2,8	42	Улан-Батор
Мьянма	678,6	44,1	49,5	57,7	1,9	24	Янгон
Непал	141,0	20,9	24,2	30,2	2,5	8	Катманду
БАЭ	78,0	2,7	3,1	4,9	2,8	78	Абу-Даби
Оман	3000,0	1,7	2,1	3,0	3,5	11	Маскат
Пакистан	796,0	129,2	154,7	195,1	3,1	28	Исламабад
Сауд. Арабиясы	2150,0	17,2	21,2	31,1	3,5	77	Эр-Рияд
Сингапур	0,6	2,8	3,1	3,2	1,4	100	Сингапур
Сирия	185,2	14,8	18,5	25,6	3,8	50	Дамаск
Таиланд	514,0	58,0	63,1	69,2	1,4	18	Бангкок
Түркия	779,4	61,9	70,5	81,2	2,2	59	Анкара
Филиппин	300,0	66,8	77,2	85,5	2,4	43	Манила
Шри-Ланка	66,0	18,2	19,9	21,4	1,5	22	Коломбо
Япония	372,2	125,2	127,6	129,4	0,3	77	Токио

## АМЕРИКА

Англия <sup>1</sup>	0,09	0,007	—	—	—	—	Валли
Антигуа и Барбуда	0,4	0,08	—	—	—	—	Сент-Жонс
Антил аралдары	1	0,2	0,2	0,2	1,3	53	Виллемстад
Аргентина	2767	33,9	36,5	40,2	1,2	50	Буэнос-Айрес
Багама аралдары	14	0,3	0,3	0,3	1,5	75	Нассау
Барбадос	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7	32	Бриджтаун
Белиз	23	0,2	0,3	0,3	3,1	52	Бельмопан
Бермуда аралдары	0,05	0,06	—	—	—	—	Гамильтон
Боливия	1099	8,2	9,6	11,3	2,7	51	Сукре
Бразилия	8512	156,5	174,9	200,2	1,9	74	Бразилия
Венесуэла	916,5	19,8	23,1	27,3	2,5	84	Каракас
Виргин <sup>2</sup> аралдары	0,15	0,01	0,01	0,02	1,5	34	Род-Таун
Виргин <sup>3</sup> аралдары	0,34	0,1	0,1	0,2	1,7	39	Шарлотта-Амалия
Гаити	28	6,8	8,1	9,4	2,9	29	Порт-о-Пренс
Гайана	215	0,8	0,9	1,0	1,8	35	Джорджтаун
Гваделупа	1,8	0,4	0,4	0,4	1,4	48	Бас-Тер
Гватемала	109	10,3	12,4	15,8	3,1	39	Гватемала

1	2	3	4	5	6	7	8
Гвиана <sup>3</sup>	91	0,1	0,1	0,2	2,2	35	Кайенна
Гондурас	112	5,8	7,0	8,7	3,2	29	Тегусигальпа
Гренада	0,34	0,1	0,1	0,2	-	-	Сент-Жорджес
Гренландия <sup>6</sup>	2176	0,05	-	-	-	-	Нуук (Готхоб)
Доминика	0,8	0,09	0,1	0,1	1,7	-	Роза
Доминикан. Респ.	48,7	7,8	9,0	9,9	2,0	58	Санто-Доминго
Каймановы аралы <sup>1</sup>	0,2	0,02	-	-	-	-	Джорджтаун
Канада	9976	27,8	29,1	32,1	0,8	78	Оттава
Колумбия	1142	35,6	40,1	45,6	2,0	68	Богота
Коста-Рика	51	3,3	3,8	4,5	2,4	45	Сан-Хосе
Куба	110,9	11,1	11,9	12,3	1,1	73	Гавана
Мартиника <sup>3</sup>	1,1	0,4	0,4	0,4	1,2	82	Фор-де-Франс
Мексика	1958	91,8	105,4	119,5	2,3	71	Мехико
Монтсеррат <sup>1</sup>	0,1	0,001	-	-	-	-	Плимут
Никарагуа	130	4,4	5,2	6,4	3,1	57	Манагуа
Панама	77	2,5	2,8	3,2	1,9	53	Панама
Парагвай	407	4,8	5,6	6,9	2,7	43	Асунсьон
Перу	1285	23,5	26,7	31,0	2,2	70	Лима
Пуэрто-Рико <sup>5</sup>	8,9	3,8	4,1	3,9	1,2	72	Сан-Хуан
Сальвадор	21	5,9	7,0	7,8	2,9	48	Сан-Сальвадор
Сен-Пьер жана Микелон <sup>3</sup>	0,24	0,006	-	-	-	-	Сен-Пьер
Сент-Винсент жана Гренадины	0,4	0,1	0,1	0,1	1,6	21	Кингстаун
Сент-Китс жана	0,26	0,05	-	-	-	-	Бастер
Невис							
Сент-Люсия	0,6	0,15	0,17	0,18	0,9	-	Кастири
США	9364	259,6	272,0	295,0	0,8	75	Вашингтон
Суринам	163,3	0,45	0,46	0,48	-	48	Парамарибо
Теркс жана Кайкос <sup>1</sup>	0,4	0,01	-	-	-	-	Коберн-Туан
Тринидад жана Тобаго <sup>5</sup>	1,3	1,4	1,5	1,4	64		Порт-оф-Спейн
Уругвай	187	3,2	3,3	3,5	0,8	89	Монтевидео
Фолкленд аралдары	12	0,002	-	-	-	-	Порт-Стенли
Чили	757	14,1	15,6	17,2	1,8	85	Сантьяго
Эквадор	284	10,5	12,1	14,5	2,4	55	Кито
Ямайка	11,5	2,6	2,9	3,1	2,0	51	Кингстон
АФРИКА							
Алжир	2382	27,5	32,5	37,9	2,8	50	Алжир
Ангола	1247	9,4	11,1	14,9	2,8	26	Луанда
Бенин	113	5,3	6,4	8,9	3,1	39	Порто-Ново
Ботсвана	600	1,4	1,7	2,4	3,1	24	Габороне

1	2	3	4	5	6	7	8
Буркина-Фасо	274	10,2	12,4	17,0	3,3	18	Уагадугу
Бурунди	27,8	6,2	7,5	10,1	3,2	5	Бужумбура
Габон	268	1,2	1,3	1,4	2,5	43	Либревиль
Гамбия	11,3	1,0	1,1	1,6	2,6	22	Банжул
Гана	239	17,0	20,5	26,9	3,2	32	Аккра
Гвинея	246	8,2	9,5	11,6	2,5	22	Конакри
Гвинея-Бисау	36	1,0	1,2	1,5	2,0	27	Бисау
Джибути	23,4	0,5	0,5	0,7	2,9	79	Джибути
Египет	1002	58,4	67,5	81,3	2,4	45	Каир
Заир	2345	40,3	48,6	65,6	3,1	40	Киншаса
Замбия	753	9,0	11,3	15,5	3,8	49	Лусака
Батыш Сахара	266	0,2	0,2	0,3	2,8	-	Эль-Аюн
Зимбабве	391	11,0	13,2	17,0	3,1	26	Хараре
Кабо-Верде	4	0,4	0,5	0,7	3,3	33	Прая
Камерун	475	13,5	16,3	23,1	3,2	42	Яунде
Кения	583	28,1	34,9	44,8	3,7	22	Найроби
Комор аралы	2,2	0,5	0,7	0,9	3,5	26	Морони
Конго	342	2,5	3,0	3,9	2,9	41	Браззавиль
Кот-д. Ивуар	322	13,9	17,2	25,5	3,6	43	Ямусукро
Лесото	30	2,0	2,4	3,1	2,9	19	Масеру
Либерия	111	3,0	3,6	5,5	3,2	44	Монровия
Ливия	1760	4,8	5,7	7,1	3,0	83	Триполи
Маврикий	2	1,1	1,2	1,3	1,5	41	Порт-Луи
Мавритания	1031	2,2	2,6	3,5	2,8	41	Нуакшот
Мадагаскар	596	12,7	15,4	21,3	3,2	23	Антананариву
Малави	118	9,3	11,4	14,9	3,5	15	Лилонгве
Мали	1240	9,1	10,8	14,2	3,0	22	Бамако
Марокко	447	27,7	32,0	36,0	2,4	46	Рабат
Мозамбик	783	17,5	20,5	26,6	2,7	23	Мапуту
Намибия	824	1,5	1,9	2,9	3,1	27	Виндхук
Нигер	1267	8,9	10,7	15,1	3,2	15	Ниамей
Нигерия	924	95,6	113,9	152,2	3,0	16	Абуджа
Йыйк Елена аралы <sup>1</sup>	0,4	0,007	-	-	-	-	Джеймстаун
Реюньон <sup>2</sup>	2,5	0,6	0,7	0,8	1,8	62	Сен-Дени
Руанда	26,3	8,3	10,1	14,4	3,4	7	Кигали
Сан-Томе жана Принсипи	1	0,1	0,2	0,2	2,5	38	Сан-Томе
Свазиленд	17,4	0,9	1,1	1,5	3,2	23	Мбабане
Сейшель аралдары	0,4	0,08	-	-	-	-	Виктория
Сенегал	197	8,4	9,9	13,1	2,8	37	Дакар
Сомали	638	8,8	10,5	13,9	2,9	24	Могадиши
Судан	2506	28,2	33,9	42,2	3,1	20	Хартум

1	2	3	4	5	6	7	8
Сьерра-Леоне	72	4,7	5,4	7,3	2,6	30	Фритаун
Танзания	945	29,4	36,1	50,2	3,5	21	Дар-эс-Салам
Того	57	4,1	5,1	7,1	3,7	24	Ломе
Тунис	164	8,8	9,9	11,3	2,1	53	Тунис
Уганда	236	18,8	23,3	32,5	3,7	10	Кампала
БАР	623	3,3	3,9	4,9	2,6	43	Бани
Чад	1284	5,5	6,4	7,7	2,5	30	Нджамена
Эквадор. Гвинея	28	0,4	0,5	0,6	2,6	28	Малабо
Эритрея	118	2,8	3,3	4,3	2,9	16	Асмара
Эфиопия	1222	54,5	67,6	94,0	2,8	12	Аддис-Абеба
ТАР	1221	43,9	51,4	66,0	2,6	56	Претория

## АВСТРАЛИЯ ЖАНА ОКЕАНИЯ

Австралия	7687	18,1	19,0	21,5	0,8	85	Канберра
Вануату	11,9	0,2	0,2	0,3	3,1	18	Вила
Чыгыш Самоа <sup>5</sup>	0,2	0,04	0,04	0,05	—	—	Паго-Паго
Гуам <sup>5</sup>	0,55	0,13	0,14	0,15	—	—	Аганья
Батыш Самоа	2,8	0,2	0,2	0,3	2,8	21	Апиа
Кирибати	0,7	0,07	0,07	0,08	—	—	Байрики
Кокос аралдары	0,01	0,6	0,6	0,7	—	—	
Кук аралдары	0,24	0,02	0,02	0,03	—	—	Аваруа
Мидуэй <sup>5</sup>	0,005	0,002	—	—	—	—	
Микронезия <sup>5</sup>	1,8	0,1	0,1	0,1	2,3	—	Колония
Науру	0,02	0,01	0,01	0,03	1,3	—	Менег
Ниуэ <sup>6</sup>	0,26	0,002	0,003	0,004	1,8	—	Алоф
Жаны Зеландия	269	3,5	3,7	3,8	1,0	84	Велингтон
Жаны Каледония <sup>5</sup>	19	0,2	0,2	0,2	1,8	59	Нумеа
Норfolk <sup>7</sup>	0,04	0,002	—	—	—	—	Кингстон
Папуа-Жаны							
Гвинея	463	4,0	4,6	5,7	2,3	13	Порт-Мореби
Питкэрн <sup>1</sup>	0,005	0,0001	—	—	—	—	Адамстаун
Полинезия	4	0,2	0,2	0,3	2,3	58	Папеэте
Франция							
Рождества аралы	7	0,13	0,003	—	—	—	—
Соломонов аралы	28,8	0,4	0,5	0,6	3,6	9	Хониара
Токелау <sup>8</sup>	0,01	0,002	—	—	—	—	
Тонга	0,7	0,1	0,2	0,3	3,0	—	Нукуалофа
Тувалу	0,02	0,01	0,01	0,02	2,4	—	Фунафути
Уоллис и							
Футуна аралы <sup>5</sup>	0,3	0,01	0,02	0,03	—	—	Мата-Уту
Уэйк <sup>9</sup>	0,008	0,003	—	—	—	—	
Фиджи	18,4	0,8	0,9	0,9	2,0	39	Сува

Башкармалык астындағы көз каранды аймактар: <sup>1</sup> 2003-жылдың мартаңдан тартып – Союздук мамлекет Сербия жана Черногория; <sup>2</sup> Британия; <sup>3</sup> Португалия; <sup>4</sup> Франция; <sup>5</sup> Нидерландия; <sup>6</sup> АҚШ; <sup>7</sup> Дания; <sup>8</sup> Австралия; <sup>9</sup> Жаны Зеландия.

Эл аралык туризмдин онугчусу  
37-таблица

Жыл	Чет залдик туристтер, мли адам	Туризмден түшкөн киреше, млрд амер. долл.
1950	25	2
1955	43	5
1960	70	7
1965	116	12
1970	160	18
1975	213	65
1980	285	102
1990	460	265
1995	566	393
2000	695	474
2008	847	730

38-таблица

Ички дүн продукциянын осуусу, % менен

Кытай	11,4	Испания	3,8
Россия	8,0	Мексика	3,0
Индия	8,5	Улуу Британия	2,9
Бразилия	6,7	Нидерландия	2,8
Индонезия	6,1	Германия	2,6
Түркия	5,1	Канада	2,5
Түштүк Корея	4,8	АКШ	2,0
Тайвань	4,6	Япония	2,0
Иран	4,3	Италия	1,9
Австралия	4,2	Франция	

39-таблица

Үзүүлтүк байлык, бир адамга эсептегенде, американалык доллар менен

Швейцария	648241	Япония	4932441
Дания	575138	Австрия	493080
Швеция	513424	Норвегия	473708
АКШ	512612	Франция	468024
Германия	496447	Бельгия-Люксембург	451714

40-таблица

Дүйнолук рейтинг боюнча жашоого эн ынгайлалуу шарты бар шаарлар

1	Сидней	Австралия
2	Женева	Швейцария
3	Лондон	Улуу Британия
4	Париж	Франция
5	Стокгольм	Швеция
6	Торонто	Канада
7	Токио	Япония
8	Монреаль	Канада
9	Вашингтон	АКШ
10	Осло	Норвегия

11	Иерусалим	Израиль
12	Бангкок	Таиланд
13	Рио-де-Жанейро	Бразилия
14	Мумбай	Индия
15	Мехико	Мексика
16	Гавана	Куба
17	Каир	Египет
18	Лагос	Нигерия
19	Манила	Филиппин
20	Найроби	Кения

